

Х. К. КАРАСЛЕР

ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН
СӨЗДӨР

لغت

کتاب

СӨЗДҮК

Х. К. КАРАСАЕВ

Профессор

ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН СӨЗДӨР

Башкы редактор Б. Ө. Орузбаева — филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз ССР ИАнын академиги.

Илимий рецензенттер: З. М. Мусабаева — филология илимдеринин кандидаты, С. Сыдыков — филология илимдеринин кандидаты

СӨЗДҮК

5100

сөз



КЫРГЫЗ СОВЕТ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫНЫН БАШКЫ РЕДАКЦИЯСЫ
ФРУНЗЕ — 1986

81 я 2
К 21

К 21

Карасаев Х. К.
Өздөштүрүлгөн сөздөр: Сөздүк: 5100 сөз
/Башкы ред. Б. Ө. Орузбаева. — Ф.: Кыргыз
Совет Энциклопедиясынын Башкы редакция-
сы, 1986. — 424 б.

Бу сөздүктө кыргыз тилине башка тилдерден (орус, араб,
ырақ, монгол, кытай ж. б.) ошуп кирген 5 миңден ашуун сөз-
дүзүгү даяр жапы чечмеленет. «Сөздүк» өз билимин жогору-
гаалмаарине, жогорку окуу жайынын студенттерине жана оку-
туучуларына, филология боюнча адистерге, журналисттерге жа-
на котормочуларга арналат.

ББК 81 я 2

© Главная редакция Киргизской Советской Энциклопедии, 1986.

5

СӨЗ БАШЫ

Кыргыз эли узак кылымдарга созулган тарыхында көптөгөн баш-
ка элдер менен карым-катнашта болуп келген. Андай байланыш-
тар жалаң гана элдин турмуш-тиричилигине, жашоо ыңгайына,
психикасына, үрп-адаттарына, рухий көз караштарына таасир тий-
гизбестен, анын тилине да из калтырганы көрөбүз. Ал эң алды ме-
нен негизинен тилдин ийкемдүү жана дайыма толукталып, өзгөрүп
турма бөлүгүндө — лексикасында сакталып калган. Андай сөздөрдүн
ичинде жакын жана алыс тектеш тилдерден кабыл алынгандары
да, тектеш эмес тилдерден өздөштүрүлгөндөрү да бар. Алардын
жалпы көлөмү да бирдей эмес. Кыргыз тилине лексикалык жактан
таасир тийгизген тектеш тилдер — алтай, хакас, тува, казак, өзбек
жана уйгур, ошондой эле алыс тектеш тилдерден монгол тилдери
болсо, тектеш эместеринен араб, иран (тажик) жана орус тилдерин
көрсөтүүгө болот. Ошону менен бирге аларга кыргыз тилинин бел-
гилүү өлчөмдө таасир тийгизиши да талашсыз. Башка тилдерден
кабыл алынган өздөштүрүүлөрдүн сан жагынан эне тилдин өздүк
менчиги — төл сөздөргө караганда алда-канча аз болорун баса
көрсөтүүгө туура келет. Бирок лексикалык өздөштүрүүлөргө мүнөз-
дүү орчундуу касиеттердин бири — кээде алар тиги же бу түшү-
нүктүн бирден-бир атоосу болуп, эне тилдеги төл сөздөрдүн ичин-
де аларга маанилик шайкеш эквиваленти жок болот (мектеп, илим,
мамлекет, коом, алгебра, химия, таңдыр, дасторкон, эсеп ж. б.).
Алар белгилүү атоону (затты, түшүнүктү) билдирүүчү бирден-бир
лексема катары өздөштүрүлгөн сөз болуусуна карабай өзү гана
колдонулат. Тескерисинче, айрымдарынын өз эне тилинде маани-
лик түгөйлөрү — синонимдери боло берет (баатыр//эр, нан//токоч;
киреше//пайда; жаз//баар сыяктуу). Жандуу тилде болсо (кол-
донуу тажрыйбасында — жазма адабий же оозеки тилде) стилдик
ж. б. максаттарга жана салт болуп кеткен адатка ылайык мындай
түгөйлөрдүн экөө тең алмай-телмей, кээде бирөө гана колдонулуп
калат. Натыйжада өздөштүрүлгөн сөздөрдүн бул эки түрү тең жү-
рө-жүрө лексиканын төл сөздөрдөй эле зарыл составдык бөлүгүнө
айланат.

Ошону менен бирге, айрым бир өздөштүрүүлөр кабыл алынган
күндөн тартып эле колдонулуу чөйрөсү чектелүү келип, сейрек
кездешип, тилдин тарыхый этабынын белгилүү гана мезгилинде
тиги же бу жагдайларга ылайык колдонулуп келип, жүрө-жүрө
лексиканын катарынан чыгып да калат [ыкылап, байналымдал,
зияли, табып, карал (ар. «обещанный срок»), забып (ар. «күнөө-

лүү» маанисиндеги сөз) ж. б.] Мындай мүнөздөгү лексикалык өздөштүрүүлөрдүн колдонулуучу чеги башынан эле тар болсо да алардын издери кээ бир жазуучунун чыгармасында, ошондой эле айрык жазма булактарда гана сакталып калганын көрөбүз.

Кыргыз жазма адабий тилинин алгачкы үлгүлөрү да реформаланган араб алфавитинде, андан кийин латынча алфавитте (алсак, «Эркин Тоо» газетасы, «Жаңы маданият жолунда», «Коммунист» журналдарынын алгачкы номерлери, В. И. Лениндин кээ бир чыгармаларынын котормолору, «Манастын» кыска үзүндүлөрү, кыргыз акын-жазуучуларынын саамалык чыгармалары, эң биринчи сабат өкмөт окуу куралдары ж. б.) пайда болгону белгилүү. Булар элибиздин совет доорунда калыптана баштаган маданиятынын алгачкы башаттары гана болбостон, жаңыдан негиз салына баштаган жазма адабий тилибиздин баа жеткис үлгүлөрү да болуп саналат.

Алар менен таанышуу жана илимий планда изилдөө өз алдынча кызыкчылыктуу туудуруучу проблемалардан. Ал эми азыркы окурмандардын басымдуу көпчүлүгү ошол реформаланган араб жазуусу менен да, латын алфавитин менен да тааныш эмес. Ал эми бул сөздүктөн орун алган өздөштүрүүлөрдүн бир кыйласын аталган басма булактардан да учуратууга болот.

СССРдеги бардык улуттук тилдердин жашоо жана колдонулуу өзгөчөлүктөрүнүн урунт белгилеринин бири — алардын дээрлик бардыгынын жазма адабий формасын алышы; коомдук милдеттеринин эбегейсиз келип, колдонулуу чектеринин кеңейиши; өз ара таасирдин натыйжасында улут аралык катнаш куралы болгон орус тилинин жагымдуу таасири күчөп, анын эсебинен улуттук тилдердин лексикасынын байышы; улуттук эне тилдерди ар тараптуу үйрөчүү процессинде анын бардык деңгээлери боюнча (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, семасиология, фонетика, маданияты, диалектология ж. б.) изилдөө иштерин жүргүзүү, колдонмо окуу куралдарын түзүү иштеринин күч алышы; илимий-маалыматчыл булактардын (сөздүктөр, энциклопедия, справочниктер) маанисинин жогорулашы жана ага байланыштуу аларды түзүп, жарыялоо иштеринин күч алышы.

Эне тилди мектептерде жана жогорку окуу жайларында үйрөнүүгө байланыштуу адетте төл сөздөрдөн түзүлүшү закон ченемдери системалаштырып тизмектеп, алардын алгачкы келип чыгуу теги, мааниси жөнүндө илимий ыкмалар менен түшүнүк берүүнүн илимий жана тажрыйбалик мааниси зор. Жогоруда белгиленгендей, кыргыз тилинин лексикасында түпкү теги жагынан араб тилине тиешелүү сөздөрдүн бир даары кыргыздардын арасында өз учурдун атоолору катары таралышына байланыштуу диний түшүнүк-орозо, бата, кудай, арбак, жаназа, тозок, бейиш сыяктуу сөздөр). Араб тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдүн арасында жалаң гана диний түшүнүктөрдүн атоолору эмес, ар түрдүү коомдук-саясий, илим-техникалык прогресстин таламдарын жүзөгө ашыруу процессинде маалыматчыл булактардын (сөздүктөр, энциклопедия, справочниктер) маанисинин жогорулашы жана ага байланыштуу аларды түзүп, жарыялоо иштеринин күч алышы.

Эне тилди мектептерде жана жогорку окуу жайларында үйрөнүүгө байланыштуу адетте төл сөздөрдөн түзүлүшү закон ченемдери системалаштырып тизмектеп, алардын алгачкы келип чыгуу теги, мааниси жөнүндө илимий ыкмалар менен түшүнүк берүүнүн илимий жана тажрыйбалик мааниси зор. Жогоруда белгиленгендей, кыргыз тилинин лексикасында түпкү теги жагынан араб тилине тиешелүү сөздөрдүн бир даары кыргыздардын арасында өз учурдун атоолору катары таралышына байланыштуу диний түшүнүк-орозо, бата, кудай, арбак, жаназа, тозок, бейиш сыяктуу сөздөр). Араб тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдүн арасында жалаң гана диний түшүнүктөрдүн атоолору эмес, ар түрдүү коомдук-саясий, илим-техникалык прогресстин таламдарын жүзөгө ашыруу процессинде маалыматчыл булактардын (сөздүктөр, энциклопедия, справочниктер) маанисинин жогорулашы жана ага байланыштуу аларды түзүп, жарыялоо иштеринин күч алышы.

рүүлөргө караганда сан жагынан да, тематикасы боюнча алда канча көптүк кылат. Алар көбүнчө чарбачылыктын тармактарына (көбүнчө дыйканчылык) жана башка тиричилик салааларындагы ар кандай буюм, өсүмдүк, курулуш, үй буюмдары, кийим-кечек, тамак-аш, шайман, кездеме ж. б.-дын атоолорун билдирип, бир тобунун эне тилибизде маанилеш түгөйлөрү да бар. Иран өздөштүрүүлөрүнүн бир кыйласы көбүнчө түштүк диалектиде басымдуу кездешет; ошондой эле айрым жазуучулардын чыгармаларындагы персонаждардын речинде учурап, жазма адабий тилден да орун алып кеткендери бар. Бирок алардын мааниси окурмандарга (болгондо да мектеп окуучуларына) дайыма эле түшүнүктүү боло бербейт. Эгерде ал чыгармалар мектеп жана вуздардын окуу программаларында бар болсо, тигил түшүнүксүз сөздөрдү чечмелөө зарылчылыгы жеке эле окуучу, студент эмес, мектеп жана жогорку окуу жайынын мугалимдеринин дагы зарыл муктаждыктарына айланат. Башка тилдерден өздөштүрүлгөн сөздөрдү чогултуп, аларды түшүндүрмө сөздүк түрүнө келтирип системалаштыруунун илимий жана тажрыйбалик мааниси алардын тыбыштык түзүлүшүнүн өзгөрүп кетиши менен түздөн-түз байланыштуу. Анткени лексикалык өздөштүрүүлөр бир тилден экинчи тилге өткөндө алар өздөштүргөн тилдин тыбыштык закон ченемдерине баш ийгизилгендиктен эреже катары алардын алгачкы тыбыштык түрү түп тамырынан өзгөрүп кетиши ыктымал. Бул кырдаал тиги же бу сөздүн сырткы түрүн гана эмес, тыбыштык составын да өзгөртүп жиберет (салыштырыңыз: иранча: генаһ > кыргызча: күнөө; иранча: ишан > кыргызча: эшен; арабча: г(ы)л(ы)м > кыргызча: илим; арабча: г(у)м(ы)р > кыргызча: өмүр; монголчо: бегелей > кыргызча: мээлей; монголчо: ганзага > кыргызча: канжыга; монголчо: алаган > кыргызча: алакан; орусча: самовар > кыргызча: самоор; орусча: калоши > кыргызча: көлөч/көлөш; орусча: чугунка > кыргызча: чөөгүн ж. б. Натыйжада мындай сөздөрдүн алгачкы теги, тыбыштык көрүнүшүн лингвистикалык ыкмалар менен калыбына келтирүү зарылчылыгы туулат.

Ушул максаттарды белгилүү өлчөмдө жүзөгө ашыруу жагынан проф. Х. Карасаевдин бул сөздүгү биринчи саамалык болуп эсептелет.

Сөздүктүн дагы бир тажрыйбалик зарылдыгы — кыргыз тилин окутуу тажрыйбасында тилибиздин лексикалык байлыгынын чордонуу түзгөн төл сөздөр тыбыштык жана морфологиялык эрежелерге ылайык талдоого алынат. Ал эми өздөштүрүлгөн сөздөрдү болсо төл сөздөрдүн схемасы менен талдоого мүмкүн эмес. Ошондо, алар тилибизге канчалык сиңип кетпесин, алардын түпкү теги (б. а. кайсы тилден ошонкондугу туурасында) так жана далилдүү маалымат берүү зарылчылыгы туулат. Демек мектеп жана жогорку окуу жайларынын мугалимдеринин бул маселе боюнча муктаждыктарын канагаттандыруу милдетин да автордун аябаган машакаттуу илимий иликтөөсүнөн жаралган бул сөздүк белгилүү өлчөмдө аткара алмакчы. Сөздүк кыргыз тилине ошонкон 5060 сөздү камтыйт. Алардын басымдуу көпчүлүгү араб-иран сөздөрү. Булар экинчи жагынан кыргыз лексикасынын өткөндөгү (көбүнчө Улуу Октябрь социалисттик революциясына чейинки) тарыхый, маданий-экономикалык жана рухий дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөрдүн күбөсү.

Булар менен катар автор сөздүктө кээ бир этимологиялык жана семантикасы жагынан монгол тилдерине тиешелүү деп эсептелген

некер, төрөтэй, туулга, түргөн сыяктуу сөздөргө орун берип, аларды чечмелеп, мисалдар менен коштогон. Сөздүктө мындай сөздөр сан жагынан көп эмес. Ал эми чынында болсо тилибизде монгол-түрк (анын ичинде кыргыз тилине да) тилдерине орток сөздөр алда канча көп. Мындай сөздөрдү аталган тил топторунун тигинисине же мунусуна тиешелүү деп кескин айтууга кээ бирде мүмкүн да эмес. Анткени монгол жана түрк тилдери — алыс тектеш (алтай тобундагы) тилдер; алардагы сөздөр түзүлүшү (тыбыштык жана морфологиялык) жагынан бирдей. Ошондуктан бул сөздүккө автор айныксыз монгол сөздөрү деп эсептегендерди гана киргизиптир.

Ошондой эле сөздүктө бирди-жарым кытай (дунган) сөздөрү да кездешет. Маалымат үчүн алардын да сөздүктөн орун алышы пайдалуу. Автор орус тилинен өздөштүрүлгөн сөздөргө да белгилүү өлчөмдө көңүл буруп, аларды сөздүккө киргизүүгө аракеттенген.

Чыныгына келгенде орус тилинен өздөштүрүүлөр бул сөздүктө орун берилген өлчөмгө караганда, ал гана тургай-жалпы эле араб-иран өздөштүрүүлөрүнөн алда канча көптүк кылат.

Демек, алардын бардыгын мындай типтеги сөздүктөр камтыса (айталык «Чет тил сөздөрүнүн сөздүгү») алардын көлөмү бул сөздүктөн бир канча мертебе арбын болмок. Бирок, бир жагынан орус тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдүн төмөндөгүдөй сөздүктөрдө кеңири чагылдырылышы эске алынып, айталык, илим тармактары боюнча жүзгө жакын терминологиялык сөздүктөрдө (Кыргыз ССР Илимдер академиясына караштуу Терминком «Илим» басмасы аркылуу чыгарып келе жатат); эки тилдүү сөздүктөрдөн: мисалы, К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүнөн» (М., 1965; Ярославль, 1985), «Орусча-кыргызча сөздүктөн» (М., 1944, 1957); ошондой эле Х. Карасаевдин «Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнөн» (Фрунзе, 1963, 1984); «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн» (Фрунзе, 1969, 1984), окурмандарга сунуш кылынып жаткан бул сөздүктө орус тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдүн көбүнчө революциядан мурда оозеки тил аркылуу кабыл алынып, тыбыштык составы өзгөрүп кеткендери, илим тармактарына тиешелүү айрым терминдер, ошондой эле көркөм чыгармаларда, газета-журналдарда жыш кездешкен сөздөр (кашанын ичинде жазуу эрежелерине ылайык туура жазылышы орф. — орфографиялык туура жазылышы) деген вариант келтирилип берилди. Сөздүктө реестр сөздөр азыркы кыргыз алфавити менен, кайсы тилден ошкон болсо, алар кыскартылып, мисалы, ар. (арабча), ир. (иранча), ор. (орусча), монг. (монголчо), кыт. (кытайча), дунг. (дунганча) деген кошумча маалыматтар менен жабылды. Кээде орус тили аркылуу кирген сөздүн андан аркы түпкү тегин көрсөткөн: голл. (голландчадан), фр. (французчадан), нем. (немещеден) ж. б. сыяктуу кыскартуулар келтирилип, алардын алдына < белгиси коюлуп көрсөтүлдү.

Алфавит тартибинде берилген ар бир сөздүн маанисин чечмелеген түшүндүрмөдөн кийин сүйлөм же үзүндү түрүндөгү мисалдар келтирилип, кашанын ичинде ал чыгарманын аты же авторунун мисалдар менен коштогон. Алар сүйл. («сүйлөө тилде») деген кыскартуу белгиси менен коштолгон.

Өздөштүрүүлөрдүн арабча жазылышын да реестрден кийин берүү максатка ылайык жана бул типтеги сөздүктөр үчүн зарыл талаптардан болсо да (айталык, «Чет тил сөздөрүнүн сөздүктөрүндө» ар бир эл аралык номенклатурадан кийин алардын латынча

жазылышы берилген сыяктуу), китепти басмадан чыгарууда полиграфиялык себептерге байланыштуу бул талапты иш жүзүнө ашырууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан реестр сөздөрдүн тизмеси «Сөздүктүн» аягына тиркеме иретинде алфавит тартибине келтирилип, ар бир сөздүн арабча жазылышы, андан кийин азыркы алфавит менен окулушу берилди.

«Тиркеменин» арабча бөлүгүн терүү ишинде филология илимдеринин кандидаты, КМУнун улуу мугалими З. М. Мусабаева активдүү кол кабыш көрсөтү. Автор, Башки редакция З. М. Мусабаевага ыраазычылыгын билдирет.

Бул сөздүктүн баалуу илимий-практикалык мааниси жөнүндө анын кол жазмасын талкуулоо учурунда СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз тил илими жана кыргыз адабияты кафедралары, Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогика институтунун кыргыз тил жана адабият кафедрасы, Педагогика илим изилдөө институтунун кыргыз тил жана адабият сектору белгиленип, жарыкка чыгарууну сунуш этишкен. Кыргыз ССР эл жазуучусу, Лениндик жана Мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, академик Ч. Айтматов, Кыргыз ССР эл жазуучусу, Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Т. Сыдыкбеков, профессор А. Алдашев ж. б. да сөздүктүн кол жазмасы менен таанышып чыгышып, рецензияларында илимий баалуулугун, тажрыйбалак жактан пайдалуу экендигин көрсөтүшүп, сөздүктү басмадан чыгарууну сунуш кылышкан эле.

Б. Ө. Орузбаева

Кыргыз алфавити

Аа	Бб	Вв	Гг	Дд	Ее	Её	Жж	Зз
Ии	Йй	Кк	Лл	Мм	Нн	Нң	Оо	Өө
Пп	Рр	Сс	Тт	Уу	Үү	Фф	Хх	Цц
Чч	Шш	Щщ	Ъъ	Ыы	Ьь	Ээ	Юю	Яя

ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

Авт. — автор	өзб. — өзбекче
алт. — алтайлыктарча	өтм. — өтмө маани, өтмө мааниде
англ. — англисче	пол. — полякча
ар. — арабча	«... санат-насыят...» — «Кыргыз элинин санат-насыят жана терме ырлары»
голл. — голландча	«Сов. Кырг.» — «Советтик Кыргызстан» газетасы
гр. — грекче	Сост. — составитель
грамм. — грамматикалык термин	сүйл. — сүйлөө речи, сүйлөө кесибинде
диал. — диалект	тат. — татарча
днн. — диний термин, диний түшүнүк	т. — том
дун. — дунганча	түз. — түзгөн
евр. — еврейче	түн. — түндүк диалект (кыргыз тилинин)
ир. — иранча	түрк-кырг. — түрк-кыргыз тилдеринде
исп. — испанча	тар. — тарыхый
итал. — италянча	түш. — түштүк диалект (кыргыз тилинин)
к. — кара	тяньш. — тяньшань говору
калм. — калмакча	уйг. — уйгурча
кырг. — кыргызча	фольк. — фольклордон (оозеки адабий чыгармадан)
«Кырг. айыл чарб.» — «Кыргызстан айыл чарбасы» (журналы)	фр. — французча
кыт. — кытайча	Фр. — Фрунзе
калм.-монг. — калмак-моңголчо	хинд. — хиндиче
«КСЭ» — «Кыргыз Совет Энциклопедиясы»	Эл ырлары — Кыргыз эл ырлары, Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги эл ырлары, кыргыз элинин сүйүү ырлары ж. б.-дан
«КМ» — «Кыргызстан маданияты» жумалыгы	эск. — эскирген сөз
лат. — латынча	эти. — этнографияда, этнографиялык түшүнүк
мат. — математика	юр. — укук термини
миф. — мифологияда, мифтик түшүнүк	
м-н — менен	
«Муг. газ.» — «Мугалимдер газетасы»	
нем. — немецче	
ор. — орусча	
орф. — орфографиялык боюнча	эреже

А

ААЛАМ (ар.) 1. бүткүл дүйнө, бардык жаратылып. Саманчынын жолу ааламдын бир четинен экинчи четине керилип жаткан кези экен (Ч. Айтмагов). 2. жер жүзү, бардык эл. Атагы чыккан ааламга, Ардактуу мыкты жан болгон («Семетей»). Ааламды жыыйп той берди, Абайла, Шаке сөзүмө (Токтогул).

ААЛЫ (ар.). Аалы така, кең өтүк, Баскан экен Күлчоро («Семетей»); наал м-н бирдей.

ААЛЫ ЖАНАП (ар.) даражасы, мансабы жогору адамга карата айтылуучу кошамат сөз.

ААЛЫМ, ААЛИМ (ар.) окумуштуу, илимпоз. Жалгыз туяк өзүнөн түзүгүрөөк аалым болсун деп, Түнкатар медресесинен таалым көрсөттү (Т. Касымбеков).

ААМЫЯТ (ар.) маани берүү, көңүл буруу, керек деп эсептөө. Отургандар анын сөзүнө эч кандай аамыят берген жок (сүйл.).

ААР, АРУУ (кырг., эск.) таза, пак, пакиза. Жол боюна үй тиктирип, бала-чака айтгагыдай аар кийинип (Т. Касымбеков). Ак кепилдеп, аруу жууп, көмөр кишим болсочу («Курманбек»).

АБА I (ар.) ага, байке. Улуу-кичүү абалар (фольк.).

АБА II (ар.) Жер атмосферасын түзүүчү, негизинен азот, кычкылтектен турган газдардын аралашмасы. Абасы атыр жыттанган касиеттүү Ысык-Көл (сүйл.).

АБАГАЙ (кырг.-монг.) I. атанын агасы же иниси. Калпымды билгенде эмне, уялгыдай эмне атамдын абагайы беле, бу?! (Т. Касымбеков). 2. монг.: байбиче же күйөөгө чыккан аял.

АБАД, АБАТ (ир.) эл орношкон, берекеси жайнаган жер. Сен жүргөн жердин баары абад, Шириндиги аккан суу (Барпы). Барган жерин кулпунтуп, Абат кылат аккан суу (Жеңижок).

АБАЖУР (ор.<фр.) лампанын үстүнө кийгизилүүчү калканча, калпак.

АБАЗ I (ар.) каалоо, эңсөө. Ал тоо менен бул тоонун текейин абаз көргөн теке ачка өлүптүр (Ш. Абдыраманов).

АБАЗ II, АБАЗ (ир.) 1. үн, добуш. 2. обон, күү. Имарат көркө келбейт, сыр болбосо, Комуздан абаз чыкпайт, кыл болбосо (Барпы). Кашгары комузун шанкылдата кайрып, авазын чойду (Ш. Бейшеналиев).

АБАЙЫ (ар.) 1. саймалаган ат жабуу. Агынектин боюнча, Аша коюп адуулап, Алдындагы Буурулду, Абайы м-н жабуулап («Семетей»). 2. араб аялдарынын бүркөнчүгү.

АБАК, АБАКТЫ (ор. гауптвахта < нем.) түрмө, камак жайы. Айылдан кеткен адашты, Абактан оокат талашты (Токтогул).

АБАЛ I (ар.) эң мурун, эң алды менен, алгач. **Абал мурун** өзүңдү айт, Андан кийин сөзүңдү айт (Эл ырлары).

АБАЛ II (ар.) жай-маани, ал-жай, турмуш. Арстаным Бозуул алдында, Абаалым карап турсачы («Манас»).

АБАЛАК (кырг., эск.), ордо ойнуңда чүкө аткыч, черткич курал. Мүйүздөн төрт бурчтук түрүндө жасалат. Ордоңу абалак менен Ысык-Көл, Нарын жана Чүй өрөөнүңү кайсы бир жерлеринде атат (З. Бектенов, Ю. Мусин), **Абалак мурун** — жалпак мурун. Дал ошо Бекнияз тоого качкан түнү айылдын төр агасы Табылды деген бажырайган абалак мурун кызыл киши камакка алынат (К. Акматов). **Абалак саптуу болоттун**, Кармай алып сабынан, Сууруп алып кабынан («Сейтек»).

АБАТ (ар.), к. набат.

АБДАН (ир.) эң, эң бир. Акылман сулуу жар болсо, Абдан ар-ып сүйгөнүң (Токтогул).

АБДЕСТЕ, АБДЕШТЕ (ир.) мойну ичке, чоргосу узун чөөгүн. Асылым менен датка атам, Абдештеси көрөдөй (К. Жантөшев).

АБЖАТ (ар.) араб алфавитинин биринчи тобу (бардыгы сегиз топ. Ар бир тамганын сандык мааниси бар).

АБЖИП (ар.) бүлдүрүү, зыян кылуу, бузуу. Дубакөй кайран чоң молдо, Жандырмак болду абжипти («Жаңыл Мырза»).

АБЖИР, АБЖӨР (ир.) амалдуу, куу, шылуун, шамдагай. Ал ангыча бул элден Абжир кемпир чыкты дейт (фольк.). Калтырбай сөөгүн кемпир, Кайран түлкү абжөрүн Казы байлап семпирди (Тоголок Молдо).

АБЗАЛ (ир.) 1. курал, жабдык; устанын шайманы. 2. өтм. буюм, перек-жарак, эмерек. Өтпөй калат кесерге, Абзалаң сыңса сабыдан (Жеңижок).

АБЗАЦ (ор. < нем.) 1. жазганда жол башында калтырылган кемтик. Абзац менен жаз (сүйл.). 2. Бир кемтик менен экинчи кемтиктин аралыгындагы текст. Бир абзацты бүт оку (сүйл.).

АБЗЕЛ I (ар.) сүйкүмдүү, жакшынакай. Күлүйпа, Гүлнар эки абзел, Эсимден кетпейт, амал жок (Барпы).

АБЗЕЛ II (ир.) ат жабдык, ээр-туман. Жап жыгачтарын чечип, моюнчакты шыпырып алды да, бар абзелин бүт арабага атып урду (Ч. Айтматов). Ат абзели болбосо бары бир эч жакка жыла албайсың (Ч. Айтматов).

АБЗИ КӨВСАР, АБЫЗ КӨӨСАР (ар.) дин. бейништеги соолбос, түтөнбөс кудук. Абзи көвсар суусунан, Ооз чайкап даарат алды-шыз (К. Акис).

АБИД (ар.) дин. тахиба, сопу, дин жолунап чыкпаган адам.

АБИЕНЧИК, АБИЕЗЧИК (ор. объездчик) эск. карагай башы, токойчу. Абиенчик кыз талак, Айылга келет ар дайым Ала кийиз, жүн сурап (фольк.).

АБИЯ (ир.) көгүлтүр, ачык көк. Абий көздүү кийиктин улагындай малмөлүм (Эл ырлары).

АБИЙИР (ир.). Абийирди кетирип, Аласа келет чубуруп (Токтогул), к. аброй.

АБИРЕ (ир.) ийменүү, уялуу, кысылуу. Төрөгөн эне улуу кишилер киргенде абире кылып, кымтынып калды (Т. Касымбеков).

АБЛА, АВЛА (ир.) артык, мыкты, өздө. Байдан бай абла эмес, бардыгы сук, Кедейди эзип жеген арам тумшук (Барпы). Сопудан

короз авла экен, Короодон терип куртту жейт, Кузгундай болуп куркулдап, Сопусу курсун журтту жейт (Барпы).

АБЛИ (ир.) короо, короо-жай, огород, бакча, Аблиндин ичи майда тал, Аста чыгып деминди ал (фольк.).

АБОНЕМЕНТ (ор. < фр.) бир нерсени белгилүү бир мөөнөткө пайдалануу укугу ж-а ушундай укукту күбөлөндүрүүчү документ. Китепкана аралык абонемент.

АБОНЕНТ (ор. < фр.) абонементи бар, абонементтен пайдалануучу адам.

АБОРТ (ор. < лат.) өзүнөн өзү же жасалма жол менен бойдон түшүрүү.

АБРИБАНТИ (калм. абренти) аманчылыкпы? жакшы турасыңбы? Доргу саламды дайыма калмакча айта турган. Экөө тең күлдүндөн тыштан кирип келе: «абрибанти» дешти (К. Жантөшев).

АБРОЙ, АБРУЙ (ир.) уят, бет, уяттуу, ийменүү, бедсел. Антсе да анча сыр алдырбай, агайын-тууган арасында өз аброю менен жүргөн киши (Ч. Айтматов).

АБСОЛЮТ (ор. < лат.) идеялеттик философияда: бүт нерсенин түбөлүктүү өзгөрбөс башталма негизи (дух, идея), динде — кудай.

АБСОЛЮТИЗМ (ор.) жогорку бийлик бир кишинин колуна топтолгон башкаруу формасы, жеке бийлик.

АБСОЛЮТТАШТЫРУУ (ор.) абсолютка айландыруу; абсолют деп эсептөө. Мен «эмгекчил» деген түшүнүктү «карапайым, нак киши» болгону үчүн, ал маңдай терин шыпырып жер айлаганы же ысык-суукта мал кайтарып бакканы үчүн гана абсолютташтырмакчы түбөлүктүү инеттен алысмын (Ч. Айтматов).

АБСТРАКЦИЯ (ор. < лат.) нерселердин, көрүнүштөрдүн тигил же бул касиетинен, байланыштарынан ой жүзүндө нштеп, алардын негизги жана закон ченемдүү белгилерин аныктоо. Диндин жоболору да адам ишенбеген же түшүнбөгөн абстракциялардан турат эмеспи (А. Табалдиев).

АБУ (ир.) булут. Илгерин Манаке деген эсепчи айтчу экен: Киш кылын болордо, асмандан абу деген булут көрүнөт. Ошол булут чыкканда жут болот деп (сүйл.).

АБУ ЗАМЗАМ (ир.-ар.) Мекедеги мечиттин ичиндеги касиеттүү деп эсептелген кудук. Абу замзам суусунан Кешиние септирип («Манас»).

АБУЗ, АБЫЗ (ар.) кудук, көлмө. Аягы барып ал суунун Абуз болгон көл экен («Манас»).

АБУУ (ар.) дары болуучу, эм болуучу, айыктыруучу. Кайнатма кара дарысын, кырма кызыл абуусун, кырып сүртүп жарага, Айыктырды анысын (Тоголок Молдо).

АБЫГЕР (ир.) 1. жаралар, майып; 2. өтм. азап чегүү, убара тартуу, ак мокоо. Кеткенден араң чаап алган ит мурунду же атка арта албай, же аркалап көтөрө албай, чийине салгандай сүйрөп ташып, абдан абыгер чегшти (Ч. Айтматов).

АБЫДАН (ир.) абдан м-н бирдей. Кезегим келди жаныдан, Келтирип айтам абыдан. Кейин тартып зарлаган Өзүм кедей табынан (Тоголок Молдо). Ала деңгил, акыл аз, Абыдан Көкчө болду мас («Манас»).

АБЫЗ (ар.) кудук, көлмө. Сөзүң ширин майыздан, Суу аласың абыздан (Барпы); абуз м-н бирдей.

АБЫСЫН (кырг., эск.) бир туугандардын же аталаштардын аял-

дары. Уйг. аусин; монг. ишнин аялы аганын аялына ажын. Акыл айтып чечилет, Абысыны урууса, Ачууланбай кечирет (Барпы).

АБЫСЫН-АЖЫН (кырг.-монг.) жалпы эле тууган-туушкандардын аялдары. Абысын-ажына айтыптыр: анда мен чнедей төрт балам менеп көргөн күнүм не болот деп ыйлаптыр (Ч. Айтматов).

АВАЗ I (ыр.). Булактан көрүп чак түштө, Булбулбай аваз салганым (Барпы), к. абаз II.

АВАЗ II (ыр.) айым, даназа, кацшаар. Акыл-эстүү бала деп, мындагылардын баары аваз кылышчу саган, Эмне болуп баратасын? (Ж. Мавлянов).

АВАЗ III (ыр.) шык; умтулуу, шыктануу. Биринчи окуган бала аябай мактаганы үчүн «окуп көрөйүнчү» деген гана аваз пайда болду менде («КМ»).

АВАЗКӨЙ (ыр.) шыктуулук, кумардык. ...кабагын чытайт да жымшат, мырзалык салтын коё бергиси келбей, жаштык авазкөйлүгүн өзү тыят (Т. Касымбеков).

АВАМ (ар.) жөнөкөй, жулуну. Ата-бабаларыбыз жуда авам калк болгон да (Ж. Мукамбаев).

АВАНГАРД (ор.<фр.) 1. аск. эрөөл, эрөөл аскер; 2. өтм. коомдун, таптын алдыңкы, баштап жүрүүчү тобу. Жаралат коммунизм силер үчүн, Жаркырап нуру басар жердин жүзүн. Токтотор айбатынан эч бир күч жок, Авангард партиям бар көңүлүм ток (Шамей Токтобай уулу).

АВАНПОСТ (ор.<фр.) айрым армияларда душмандын күтүүсүз кол салышынан сактануу үчүн алдыңкы катарга коюлуучу кароол посту.

АВАНС (ор.<фр.) белгиленген төлөм үчүн же боло турган чыгымдар үчүн алдын ала берилүүчү акча же продукт. Алган авансизмды төлөп бересиң. Экинчи жолу сиздей жоопкерчиликти түшүнбөгөн адам менен мамилебиз болбойт (А. Стамов).

АВАНТЮРА (ор.<фр.) тобокелдикке салынган, реалдуу шарттар менен мүмкүндүктөр эсепке алынбай, ийгиликке кокусунан болсо да жетүү максатында башталган иш. Саясий авантюра.

АВАНТЮРИСТ арамза, принципсиз, авантюрачы адам.

АВАРИЯ (ор.<итал.) 1. кырбас, талкалануу, бузулуу; машина, самолёт, станок ж. б-дын күтүүсүздөн иштен чыгышы. Агер мен авария жасасам скважина жарым саат эмес, жарым айча токтойт (Ө. Даникеев). Машинасы авария болуптур,—деди кимдир бирөө (М. Байжиев). 2. кырсык, иштин күтүүсүздөн үзгүлтүккө учурашы, бүтүгүн.

АВГУСТ (ор.<лат.) Календарь жылынын сегизинчи айы. Август айынын башында чек ара болуп эсептелген Аблык кыштагына кирип барышты (Т. Касымбеков).

АВЖИ (ар.) 1. керек нерсе, зарыл нерсе. Кен казына эмгектен, жетилип, Баары бир жогоу авжи алат (Эл ырлары). 2. өтм. жандануу, шыктануу, дем кирүү. Көргөндүн баары таң калган, Каруусу артык ЧТЗ, Кара май менен авжи алат (Эл ырлары).

АВИАБАЗА (ор.) склалдары, ремонт мастерскойлору, тейлөө бөлүмдөрү бар аэродром.

АВИАЛИНИЯ (ор.) транспорттук самолёттордун эки же бир нече элдүү пункттун ортосундагы туруктуу маршруту.

АВИАНОСЕЦ (ор.) аскер самолёттору үчүн сүзүп жүрүүчү база болуучу аскер кемеси. «Конвенция» авианосеци дайыма тур-

ган баштагы эле ордунда, Тынч океандын Алеуттан түштүгүрөөк тарабында турду (Ч. Айтматов).

АВИАПОЧТА (ор.) 1. почтаны аба жолдору аркылуу ташуу. 2. самолёт менен ташылуучу почта жөнөтүүлөрү.

АВИАТОР (ор.) учкуч, авиацияда иштеген адам.

АВИАЦИЯ (ор.<лат.) асманда учуу каражаты (самолёт, вертолёт).

АВЛАД (ар.) тукум, уруу, тукум-жураат. Сиз экенсиз Алимхандын чын авлади! Сиз экенсиз элдин эгеси... Жан соога!.. Кызмат көрсөтөйүн. Отунуңуз менеп кирип, күлүңүз менеп чыгайын (Т. Касымбеков).

АВТОБАЗА (ор.) автомобиль менен жүк жана жүргүнчү ташууну ишке ашыруучу ишкана, автомобилдер туруучу жана алардын ремонт жүргүзүүчү жай. Акбай анын жыты тууган айылдашы, автобазада шофёр (А. Стамов).

АВТОБУС (ор.<нем.) жүргүнчү ташуучу көп орундуу автомобиль. Өңүл-дөңгүл кумдуу жолдо автобус каалашынча бизди калчап жүрдү (О. Султанов).

АВТОВОКЗАЛ (ор.) шаар аралык автобус байланышын ишке ашыруучу вокзал. Автовокзалдан таксиге отурган биз түз эле өзүбүздүн кыштакка жетип бардык (А. Саспаев).

АВТОГРАФ (ор.<гр.) 1. өз кол жазмасы, койгон колу. Алар жазуучулардан автограф алып жатышты (О. Султанов). 2. автор өз колу менен жазган текст.

АВТОЛ (ор.<лат.) автомобилдин, трактордун кыймылдаткычтарын майлагыч май, нефть ажыратуунун продуктусу.

АВТОМАТ (ор.<гр.) 1. атайын механизмдин жардамы менен өзүнөн өзү иштөөчү тетик. Адам деген механизм эмес. Анын жанын миң тетиктүү автомат да алмаштыра албайт (М. Сейталиев). 2. Ушундай тетиктүү, тез атылма курал. Колумдагы автомат Душманга каршы атылат (фольк).

АВТОМАТИКА 1. өндүрүш процесстерин автоматташтыруу методдорун жана жолдорун иштеп чыгуучу илим тармагы. 2. автоматтык түрдө иштөөчү механизмдердин жыйындысы.

АВТОМАТЧИК 1. автоматты тейлөөчү адам. 2. автомат менен куралданган жоокер.

АВТОМАШИНА (ор.) автомобиль м-н бирдей. Мына көп өтпөй автомашина акырындык менен Ала-Белди көздөй бет алды (О. Айтматов).

АВТОМОБИЛЬ (ор.<гр.) жүк, эл ташый турган өзү жүрмө машина. Жапжаны автомобилдер менен тракторлор совхозго бирини артынан бири келип жатты (А. Саспаев).

АВТОНОМИЯ (ор.<гр.) ички закон чыгаруу жана башкаруу иштерин өз алдынча чечүү укугу, өзүн өзү башкаруу.

АВТОР (ор.<лат.) кандайдыр бир чыгарма жазган, техникалык бир нерсени ойлоп чыгарган адам. Бул, биздин Манастын, анын автору кыргыз элинин алдындагы гана милдетибиз эмес (А. Табалдиев).

АВТОРЕФЕРАТ (ор.) илимий иштин автор өзү жазган кыскача мазмуну. Диссертациянын авторефераты.

АВТОРИТЕТ (ор.<нем.) 1. жалпы эл тааныган бедел, калдыр-барк. 2. Беделдүү, кадыр-барктуу адам. Осмон: Бардык жерде авторитет керек. Теңдик: Илим чындыгычы, авторитет жаңылып калсачы? (М. Байжиев).

АВТОТРАНСПОРТ (ор.) автомобиль транспорту. Шаар калкын автотранспорт менен тейлөө жакшыртуулууга тийиш («Сов. Кыргыз»).
АГАР (ар.) кызыл же сары түс. Агар алтын, ак күмүш, Эчтеме койбой алытыр (Токтогул).

АГАТ, АГЕТ (ир.) арык, бороз, жөөк. Ата кесибиз дыйканчылык, ошону менен эле келатабыз. Пахтанын агатында төрөлүп, агатында картайдык (Ж. Мавлянов).

АГАЧА (кырг.) эск. түрк элдеринин көбүндө бар. Түрдүү доордо түрдүү мааниге ээ болуп кеткен. Уйгур, кыргыз, казакта байыч мазининде. Агача, келин, сулуу кыз Баарысы катар мелтеген («Манас»). Аалы төрө «агачаны мында чакырып кел» деди. Орто жашка жакындап калган, көзү бакырайган кара сур аял төрөнүн жанына басып келип туруп калды (Чалакыз).

АГЕНТ I. (ор.<лат.) 1. уюм, мекеме, ишкананын кызматка байланыштуу тапшырмаларды аткаруучу өкүлү. 2. кимдир бирөө тарабынан коюлган, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн кызмат кылган адам. 3. Бир мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеген чалгынчы, тынчы.

АГЕНТ II. Жаратылышта, организмде ж.б.да тигил же бул кубулуштун пайда болушун шарттоочу себеп.

АГЕНТСТВО (ор.) тигил же бул борбордук мекеменин, ишкананын жергиликтүү бөлүмү жана айрым информациялык же ортомчу мекемелердин аталышы. Телеграф агентствосу.

АГЕНТУРА (ор.) жашырын маалыматтарды жыйноо жана бузуу-жаруу иштерин жүргүзүү үчүн уюштурулган чалгындоо кызматы.

АГЕР (ир.) кокустан, непада, балким. Агер сен келбегенде, мен ошол күнү айылга жөнөп кетем (сүйл.), к. эгер.

АГЗАМ (ар.) улуу даражалуу. Император шах агзам хазреттеринин буйругусуз во фарманисиз өз бир жат журттун кызматына кирмесе... (Б. Жамгырчинов).

АГИЛЕС, АГЫЛЕС (ор. аглицкий — английский) күрч орок. — Ташта оронуңду! Орок оруп сен мени бакпай ак кой! — Ташта байм орогуду! Агилес орогуңу сабын мыжыга кармаган Анаркүл тигинин бетине жабыша калчудай атырылып, ачуу бүркүп сүйлөдү (С. Өмүрбаев).

АГИТАТОР (ор.) үгүт ишин жүргүзүүчү адам.

АГИТАЦИЯ (ор.<лат.) үгүт, насият.

АГИТБРИГАДА (ор.) үгүт ишин жүргүзүүчүлөр тобу, бригадасы.

АГИТПУНКТ (ор.) агитация жүргүзүү пункту.

АГРАРДЫК (ор.<лат.) 1. жерди иштетүүгө, дыйканчылыкка байланыштуу. Агрардык реформа. Агрардык маселе. 2. айыл чарба өндүрүшүнүн басымдуулугу менен мүнөздөлгөн. Агрардык өлкө.

АГРЕГАТ (ор.<лат.) бир жалпы жумушту аткаруу үчүн бириктирилген түрдүү машиналардын, курулмалардын жыйындысы, Кампаларда болсо, данга жара тартып майдалай бүрккөн агрегаттар ишке кирди (С. Саскыбаев).

АГРЕССИЯ (ор.<лат.) бир мамлекеттин экинчи мамлекеттин жерин басып алуу, көз карандысыздыгын жок кылуу же чектөө, экинчи күчтөп баш ийдируу максатында ага кол салышы. Блокторго кошулбаган өлкөлөр агрессияга жана согуш коркунучуна каршы аракетин күчөтүп жатат («КМ»).

АГРЕССОР (ор.) кол салуучу жак, агрессияны ишке ашыруучу.

чу, баскынчы, Израилдик агрессорлор Ливандан чыгып кетсин! — биздин элдин талабы ушундай (Б. Өмүрбаев).

АГРОНОМ (ор.<гр.) агрономия б-ча адис, маман адам. Картошкөсү эрте айдалып же ариасы кеч чабылып калса, агроном жооптуу (М. Байжиев).

АГРОНОМИЯ (ор.<гр.) айыл чарба жөнүндөгү илим.

АГРОТЕХНИКА (ор.) айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү ыкмаларынын системасы.

АГУЗУ, АГУЗУ БИЛЛАХИ (ар.) дин. корголоймун, алдына келип корголоймун (шайтандан качып). Түңкатар төргө отурап замат «агузу» деп үн чыгарганда, Чыныгүл ошол турган жерине отура кетти (К. Жантөшев).

АДА, АДАА (ар.) аткаруу, моюндан сакыт кылуу. Малдын барын түгөтүп, ада кылды жан бакты (фольк.). 2. өтм. түгөнүү, бүтүү, тосулуу. Кеминир! — деди карыя. Бул жолу үнү катуураак чыкты. — Сөз адаа болду го, ния? — Оба, байым. Сөз ада болуп баратыр (Т. Сыдыкбеков).

АДАБАТ (ар.) эрегиш, өнөш, кастык. Үкесин колдоду деп адабат чыгарбагыла (Ж. Мукамбаев).

АДАБИЯТ (ар.-ир.) көркөм сөзгө, чыгармага таандыкты туюнтуучу сын атооч. Кыргыз элинин адабий мурастары Совет бийлигинин убагында чогултулду. Көпчүлүгү басылып да чыкты (сүйл.).

АДАБИЯТ (ар.) 1. искусствонун бир тармагы, көркөм сөз өнөрү. Тянь-Шань аймагы кыргыз адабиятына, маданиятына көптөгөн залкар таланттарды берген (Б. Өмүрбаев). 2. жалпы эле басмадан басылып чыккан чыгармалар. Бирин-серин оригиналдуу жана котормо окуу китептери, анча-мынча саясий жана илимий популярдуу адабият пайда болду (С. Жигитов).

АДАЛ (ар.) 1. дин. пайдаланууга, тамак катары жешке уруксат кылынган. Аттин, жок дегенде кулагын жырып, шариятын түзөп, этин адал кылып койбоптурмун (Т. Касымбеков). 2. дин. өлгөн адамды сууга алуу, тазалоо. Баатыр Манас сөөгүн, Алып чыгып келди эми, Адалдан эми жуудуруп, Сунка салып буудуруп, Табытна салды эми («Манас»). 3. өтм. күнөөсүз, ак пейил, туура. Абыке адал болгондо, Жолбун ит мага жөлөйбү («Семетей»). «Эркин-Тоо» кара кылды как жарган адал, чын сүйлөгөн, кеңештер өкмөтү, кемунине партиясынын пикирин, максатын бей-бечераларга жая турган тили болмок («Эркин-Тоо»), к. адал I.

АДАЛАТ (ар.). О, хазрет! дилиңиз адал экеп, о сиз адалат ишке жаралган адам экенсиз (Т. Касымбеков). Адалаты ушул ки, бийлик эгесинин бир ооз макулдугун адып коюу зарыл (Т. Касымбеков), к. адилет.

АДАМ (ар.) 1. миф. биринчи киши, топурактан жаралган алгачкы жан. 2. өтм. таң калууну, кекээрди билдирген сырдык сөз. Адам, ушундай да болот экен ээ?! Адам ээй, мунун кылыгы өтүп турат (сүйл.).

АДАМ ЗААДА, АДАМЗАТ (ар.-ир.) адам баласы, адам тукуму. Адам заада бенинин Азат бою дүркүрөп («Семетей»). Адамзат жерге батабы, Ажал жетип өлбөсө (Токтогул).

АДАМ НОО (ар.) жапайы киши, киши кийик, адам кебетелүү айбан. Адам ноо деген жандар бар («Манас»).

АДАТ I (ар.) 1. өнөкөт. Жамандардын алаты, Жалган сөздү чын кылат (Токтогул). Оору калса да, адат калбайт (макал).

2. салт, жосун, жөрөлгө. Байыртан берки бир адат, Ат байламай, төө чечмей (Токтогул).

АДАТ II (ар.) сая, өлчөм, өсөп. Тутудуп кеткен көп киши, Ада-тын айтчы, Токтогул, Тирүүсү канча калды экен?, Санатын айтчы, Токтогул (Токтогул).

АДАШ (кырг. алаш, тат. эпташ) 1. аты окшош, ысымдары бирдей. — Ой, адашым! Сиз жеген уча, ой!, тайдыкы эмес... эшек-ти экен! (С. Жигитов). 2. жолдош, курдаш, бурадар.

АДВОКАТ (ор.<лат.) айыпкерди сотто жактоочу, сотто бирөө-ңү ишин алып баруучу, укук маселелери боюнча кенеш берүүчү юрист; жактоочу.

АДВОКАТУРА (ор.) адвокаттык ишмердик.

АДЕП (ар.) жүрүм-турум, сылыктык. Сыр бербестен зымпыйып, Кыраан куштай кымпыйып, Адептүү болгун баарыңар («Манас»).

АДЕП-АХЛАК (ар.) жүрүм-турум, кулк-мүнөз, жорук-жосун, усул. Адеп-ахлак жаатынан башкаларды үйрөтүүгө кудурети жетер, бирок, үйрөтпөйт (Ж. Мавлянов). «Адамдын абийири, адеп-ахлагы кандай болсо, анын искусствого мамилеси так ошондой болот» деп бир акылман адамдын айтканы бар (А. Токтогулов).

АДИ (ар.) чек, өлчөм, Адиен ашып бул калмак, Ак калпак кыргыз элине, Ченемдүү жабыр салбаптыр (Тоголок Молдо). Ади-ден ашкан болушсуң, Оокаты жок кедейге, Саласың күндө чыгым-ды (Токтогул).

АДИЕ (ар.) 1. белек, сыйлык. 2. өтм. кошумча (түштүктө: той өткөрүүчүгө туугандарынын, досторунун кошумчасы).

АДИЛ, АДЫЛ (ар.) калыс, тең. Кей адам өзү адил, сөзү калыс, Жолунан элимдиктин болгон алыс (Тоголок Молдо). Улук адил болбосо, Убара болот эл кырып (Жеңижок).

АДИДЕТ (ар.) калыстык, калыс, баарыга тең, туура. Турмуштун чоң чындыгына мен акырына чейин адидет болгум келет (Ч. Айтматов).

АДИРЕС (ир.) жип аралаштырып токулган, эки жагы тең гүлдүү жибек кездеме. Ал «дүрүйө» деп да аталган (мурда Маргалаң, Кожент, Бухарада көп чыгарылган).

АДИС I (кырг.) маш, маман, машыккан, билгич. Айыл чарба адистери ийгиликтүү иштеп атат (сүйл.).

АДИС II (ар.) Мухаммед пайгамбардын сөздөрү, осуяттары.

АДИСА (ар.) кокустук, окуя, эмне бала. Жабыла чаап ак бозду кармашты... Аталык кайда? Эмне адиса болду? Жабыла тиги ак боз келген жакты көздөй чабышты (Т. Касымбеков).

АДМИНИСТРАТОР (ор.) башкаруучу кызмат адамы. Адегенде администратордукка дайындалды, анан жарыялоочулук милдетти өтөдү, эң акырында айлампала жумушчу да болду (Э. Борбиев).

АДМИНИСТРАЦИЯ (ор.<лат.) 1. ишкана, мекемени башкаруу органы. 2. мекеме, ишкананы башкаруучу адамдар. Мейманкана-нын администрациясы мүмкүн болушунча жүргүнчүлөрдү жай-гаштырышкан экен (О. Султанов).

АДМИРАЛ (ор.<ар.) аскер деңиз флотундагы эң жогорку паам жана үшүндөй паамы бар киши.

АДӨӨЛӨТ (ар.) Адөөлөт кедей каныбыз, Аңылган сиздин багыңыз (Тоголок Молдо). Адөөлөт адамдын дартына даба табылбай койчубу, Мына ачкарын күңгө үч маал сыйпаныңыз (Ш. Садыбакасов), к. адилет.

АДРЕС (ор.<фр.) 1. адам же мекеме турган жайдын оруну.

Аты-жөнүн, атүгүл, адресин да билчүмүн (Ө. Даникеев). 2. кандай-дыр бир салтанаттуу окуяга байланыштуу адам, мекеме ж.б.га арналган куттуктоо кат.

АДЬЮТАНТ (ор.<лат.) аскер начальнигинин кол алдында иштеп, анын тапшырмаларын аткаруучу офицер.

АДЫП (ар. хадн) жол көрсөтүүчү, жол баштоочу.

АЕЛМЕТ (ар.-ир.) бүлөлүү, көп балалуу. Тотойго окшогон жаш аелеметке бергиле, мен өзүм эле эптеп оокат кылам деди (Ч. Айтматов).

АЖА (кырг.-монг.) түрк элдеринде эже, эне, ата, чал сыяктуу түрдүүчө мааниге ээ; монг.— ата, чоң ата (ажая). 2. Ажа, Ажоо — байыркы кыргыздардын (болжолу 9-кылым ченде) кол башчысы.

Ажоо өлгөндөн кийин кыргыздар бытырап, бүлүнгөн имши. Ошондон «ай деп коёр Ажоо жок, кой деп коёр кожо жок» деген ылакап чыгып, кийин «ажая» деген жалпы маанидеги сөз тараган. О илгери жер заманда бир каардуу ажоо «Күндүн чыккан жерине, күндүн баткан жерине жортуул кыламын. Жолго будоо болот, алтымыштан ашкан кары калбасын, бүт кырылып ташталсын» деп буйрук кылган (Т. Касымбеков).

АЖААН (ир.) 1. жасоол, үр токмок адам, полицейский. Жеке ажаандыгы гана эмес, амалы күч Калпа ажы жолун тазалап, ..баскынчылыкты баштап отурбайбы (Ш. Бейшеналиев). 2. өтм. таякал, каардуу, беттен алма. Кызым ойноо бала жаш болсо, Ага эки ажаан катын кас болсо, Оокаттын жайын билбессе, Омуроолоп баланы Ар кимиси тилдесе («Манас»).

АЖАЙЫП I (ар.) таң каларлык, укмуштуу. Түндө жатып түш көрдүм, Бек ажайып иш көрдүм (сүйл.).

АЖАЙЫП II (ар.) сыйкыр, дуба. Қара жолтой, Нескара, Ажайыптан окуган («Манас»). Ажайыптан окуган, Билгичтиги бир башка («Манас»).

АЖАЙЫПКАНА (ар.-ир.) жап-жапыбарлар, түрдүү буюмдар чогултулган үй, имарат, жай. Ажайыпкана көрсөм деп, Көк жал айтып салыптыр («Манас»). Жамбылдын Атчабар деген базарына көчмө ажайыпкана орноп калган экен (Ч. Айтматов).

АЖАЛ (ар.) өлүм, тириликтин бүтүшү. Айым, келе бери колунду, Ажалым жетип мен өлсөм, Өзөң бойлоп коңбогун, Өрт өкөндөй болбогун («Манас»).

АЖАП (ар.) укмуш, сонун, таң каларлык. Эки жагын караса, Ажап, кызык тамаша (Тоголок Молдо). Эли азат, Болуп ажап, Таалай, жыргал күндөмүн (Барпы).

АЖАП-АЙРАН (ар.) өтө эле таң каларлык, тирн укмуштуу, эң бир сонун. Түндө жатып түш көрдүм, Түн уйкумду үч бөлдүм. Түпөйүл болуп ичимде, Ажап-айран иш көрдүм (Тоголок Молдо).

АЖАТ (ар.) керек, зарыл. Дагы там салып, дагы карагай керек болгондо, минтип Орозкул дагы ажатын ачып турат (Ч. Айтматов).

АЖАТКАНА (ар.-ир.) даарат үйү, даараткана, кала жай. Жолборс күтүм, талаш ажатканага жакын жерге жашырынып жатып алды (С. Жигитов).

АЖДААР (ир.). Балдарынын баарысын Аждаар соруп алыптыр («Эп Төштүк»), к. аждаар.

АЖЫ (ар.) дин. Мекедеги Кааба Кара ташына же Мухаммед пайгамбардын Мединадагы мүрзөсүнө сыйынууга баруу жана ошол зыяраты үчүн берилген диний атак; Мекедеги Кара ташка зыярат кылып кайткан адам. Ажылыкка бардыңыз, Абзи көвсар суусунаң

Ооз чайкап, даарат алдыңыз (К. Акнев). ...Каардуу Калпа ажынын жасоолдору бейкут айылдарды четинен түрө курпүлдөштү (Ш. Бейшеналiev).

АЖЫ БЕДЕЛ (ар.) дин. «бадел» алмаштыруу деген мааниде. Мекеге барбай эле ажы наамын алган адам. Илгери кээ бир алдамчы куулар келип, «Мухаммед пайгамбардын тукумунанмын, сизди ажы бедел кыламын» деп, караңгы кишилерди алдап, ажы наамын берген.

АЖЫДААР, АЖДААР (ир.) жылан кебетесинде сүрөттөлүүчү жомоктогу жаныбар. Олсоң экен Тоо балбан, Оруп нер бекен деп. Ажыдаардай оп тартып, Соруп нер бекен деп («Семетей»).

АЖЫКЫЗ (уйг. кызтеке) кылжактаган, олутсуз, калжын баш. Инисини ажыкызданганына Султанмурат чыдай албай, көк желкеге коюп калды (Ч. Айтматов).

АЖЫНА (ар.) кейбир, келесоо; жинденүү. Ажына моюнга минди деп. Манасым болду жинди деп («Манас»).

АЗА I (ар.) өлүм кайгысы, өлүм ыйы, таазия. Ал күнү кыргыз уруусу аза күтүп, эл атасы, журт эгеси, сан колдун башчысы Күлчө баатырдын сөөгүн жерге бергенин жатат (Ч. Айтматов). Баягы асий тору нар буудан, Айбан да болсо жаныбар, Армандуу болуп калыптыр, Аза күтүп алыптыр («Манас»). Атаң Манас барында, Азага келген мал эле («Семетей»).

АЗА II (ар.) 1. дене, дененин мүчөсү. Султанмураттын аза боюн муздак тер басып, өзүнөн өзү калтырады (Ч. Айтматов). 2. өтм. түш. диал. мүчө, коомдук уюмдун мүчөсү. Қолхого аза болду.

АЗАДА, АЗАДА (ир.) таза, пакиза, сыпаа, тараз, бекзат, асылзат. Азада дилбар кырчын жан, Ашык болдум сыртыңдан (Барпы). Азыркы көргөн журтумдан, Азада болгон жан экен, Атемир деген кан экен («Манас»).

АЗАДАР (ар.-ир.) өлүм кайгысын тартуучу; кайгылуу, капалуу.

АЗАЙЫМ (ар.) сыйкыр, дуба, жайлоо, жай таш, к. ажайып.

АЗАЛ (ар.) эчак, эчактан бери, илгериден бери. Азалда нике буржас, Алсам деп сенде тилегим (Тоголок Молдо).

АЗАМАТ (ар.) жандуу, кайраттуу; эр жеткен, жакшы сапаттарга ээ жигит. Ачык-айрым азамат Аргымак аттай шайдаңдайт (Токтогул).

АЗАН (ар.) 1. дин. чакыруу, намазга чакыруу. Ала чапан жосусу, Алдалап азан салды эле («Манас»). 2. өтм. убакыт, саат («таң эртең» маанисинде). Азандан турам эринбей, Жалкоолук жакка берилбей (Эл ырлары).

АЗАНКЕШ (ар.-ир.) түш. диал. азан чакыруучу, сопу.

АЗАП (ар.) кыйноо, жабыр, түйшүк. Ашта баштан казатты, Бир салбасын азапты («Манас»).

АЗАР I (ир.) 1. ыза, наза, кордук. Туугандын азары болсо да, безери болбойт (макал). 2. кыйноо, жабыр. Кожоюнум Өмүрбек, Азары мага болду көп (Барпы).

АЗАР II (ар.) көңүл, ыкылас; кароо, байкас. Шердин шері Күлчоро, Азарым анык салайып, Айлам келсе кургурду, Айыктырып алайын («Семетей»); назар и-н бирдей.

АЗАР ТҮМӨН (ир.-кырг.) албан көп, сан жеткис. Ашай аттуу балбаны Азар түмөн кол алып («Манас»).

АЗАТ (ир.) эркин, ыктыярдуу, бош. Казатта келген кулдардын Барышын башы азат деп (Тоголок Молдо).

АЗБАРАП (ир.) үчүн, урматына. Алтымыш тамыр ийгенден, Азбарай көңүл сүйгөндөн (Тоголок Молдо).

АЗЕЗИЛ (ар.) дин. азыруучу, жолдон чыгаруучу, шайтан, иблис. Азезил анык санган кул, Намысы жок айбан кул («Манас»).

АЗЕЛ (ар.) 1. эчак, жаралгандан бери, эчактан бери. Азелде болгон жазууну Ушул жерде көрөйүн («Манас»). 2. өтм. эч бир, такыр, түк да. Бейнамаз! Бейнамаз башкарган ордонун каснети болбойт ...Иши азели алга кетпейт... Ойлоң, уулуң, жакшы ойлоң... (Т. Касымбеков), к. азал.

АЗЕТ (ар.) азап, жабыр, кордук. Жалгыздык азет экен го, чиркин?! Жөн эле сүйлөшөр, көңүл алаксытар бирөөгө муктаж болот экенсиз (Т. Касымбеков).

АЗИЗ I (ар.) 1. ардактуу, калырдуу, ыйык, кымбат, азтек. Азиз башым кор болгон, Атадан жалгыз бала элем (Токтогул). 2. өтм. олун, ыйык, касиеттүү. Азирет сизден тилейин, Азиздин билейин (Токтогул).

АЗИЗ II (ар.) 1. мажүрөө, шайы жок. 2. өтм. сокур, көзү кароо, көр. Келишим өткөн жылы өлгөн. Көзүм азиз. Каралашар адамым жок (К. Жантөшев).

АЗИЛ (ир.) шылдың, тамаша, келеке, мазак. Азил кылып бир далай «Кой, койлодун», келин жан (Эл ырлары).

АЗИЛКЕЧ (ир.). Адирмак тоонун ар жагы, Аркарлар оттойт эл жоктон. Арманым айтып ырдаймын, Азилкеч курбум сен жоктон (Эл ырлары), к. асылкеч.

АЗИМ (ар.) улуу даражалуу, урматтуу, атактуу. Азим шаар Коконду, Билип турган чагында («Жаңыл Мырза»).

АЗИРЕЙИЛ (ар.) дин. жан алгыч, жан алуучу периште. Азапты тарткан Токонду Азирейил алган жок (Токтогул). Аны жакшы көрсө эле азирейилиндей көрөт (сүйл.).

АЗИРЕТ (ар.) улуу, улуу даражалуу, касиеттүү, ыйык. Азирети эшеним, Сүйлөйсүң сөздүн бекерин (Барпы). Окубаган молдо, кожо калбады, Бакшы көрдү — балакет дарт жанбады. Азиреттин аягына жыгылдым, Жалгызыма түк тийбеди жардамы (Т. Байзаков). Азирет ханым, кебим бар, Арымды угар эбиң бар (Тоголок Молдо).

АЗКИЯ (ар.). Ал Атакулду ээрчип карап, акырын азкия айтып күлдү (Т. Касымбеков), к. аския.

АЗОТ (ор. < фр.) химиялык элемент, түссүз, жытсыз газ.

АЗЫР I (ар.) сак, сергек. Малына азыр бол, кошунанды ууру тутпа (макал).

АЗЫР II 1. даяр, макул. Пайгамбар барына азыр, жогуна кайыл (макал). 2. өтм. эми. Азыр эле келдим (сүйл.). 3. өтм. пайда боло калуу. Качырганын соо койбос, Кара чаар бир жолборс, Азыр боло калыптыр («Манас»). Айтылган малдын баарысын Ар кимиси бир тогуз, Союп ийип ошондо, Бийти күндүн колуна, Азыр кылып койду эле («Эр Төштүк»).

АЙА (ар.) уят, бет. Аяа жок катын-кызында («Манас»).

АЙБАН (ар.) 1. жаныбар, жырткыч. Ошол жерде кандай түрдүү айбандар бар? Ошонун баарын көрүп кел (Тоголок Молдо). 2. өтм. акыл жок, эси жок, айбан чалыш. Бул экен элдин айбаны, Айбан эмей неткени, Кулуну калып желеде, Кууп алып кеткени («Манас»).

АЙБАНАТ (ар.) жап-жаныбарлар, төрт аяктуу жаныбарлар. Айбанат менен куштардын, Жаны сенсин аккан суу (Барпы).

АПБАТ I (ар.) сур, сүрдүүлүк. Арстан Манас баатырдын Мурду тоонун сеңирдей, Айбаты албарс темирдей («Манас»).

АПБАТ II (ар.) жакшынакай, кооз, сулуу. Бек айбат салган бир сарай, Салтанаты бир далай («Манас»).

АПВАН (ир.) сере, серече. Ичине беш кана салдырып, бет алдын айван кылдырып, жай салдырды (Т. Касымбеков). Көп өтпөй бөлүнүп кетчү күн да келди. Ошого удаа айвандын дубалы да согулуп бүттү (О. Айтымбетов).

АПВАНЧА (ир.) кичинекей серече. Үйдүн кире бериш жерине кооздоп айванча жасатты (сүйл.).

АЙДАГАР (ир.). Алты кулак айдагар оозунан жалын бүркүп, адамзатты жанына жолотор эмес («Жомоктор»), к. ажыдаар.

АЙДАР I (кырг., эск.) эркектердин өрүлгөн төбө чачы (мындай чач калмактарда кийинки убакка чейин сакталган). Эр Коңурбай баатырдын, Аркасында айдары, Тору айгырдын жалындай («Манас»). Алтын айдар, чок бел боо, Азизкандын Алмамбет («Манас»).

АЙДАР II (ар.) шер, арстан.

АЙЖАНЖУН (кыт. хей — деңиз, жүң — орто, жаң — генерал) аскер башы, аким, улук. Айкырык салып Айжаңжун, Алмамбетке жетти эми («Манас»).

АЙКАП (кырг. <ай, кап! — деген сырдык сөз) 1. өкүнүү, өкүттө болуу. Сагымда да бир эсе кыз болуп жаралганына айкапта (Ш. Садыбакасов). 2. тар. ушундайча ат менен («Айкап») 1911—15-жылдары Троник шаарында казак тилинде чыккан журнал.

АЙКЕЛ (ар.) адамдын чоюндан же чоподон уютулган тулкусу. Баса, байбиче, Сакен Ленин атанын айкелине зыярат кылыпты? Анысын айттыбы? (А. Убукеев).

АЙЛА (ар.) 1. амал, акыл, арга, куулук. Акылга жетик жап эле, Айла табар ал эле, Кан Кошойго кабар айт («Манас»). 2. өтм. арга. Акылдаш жарым кайдасың, Кантейин жандын айласын (Эл ырлары).

АЙЛА-АМАЛ (ар.) арга, чара, иле. Илгери амал-айла таба албай көп кедейлер кордукта өтүп кетишти (сүйл.).

АЙЛАКЕР (ар.-ир.) амалдуу, куу, илелүү. Артык сынчы айлакер, Ал сыноого камынып («Манас»). Айлакер — алат, амалсыз — калат. Камыкпа жеңе, камыкпа! (М. Абдукаримов).

АЙЛАКЕЧ (ар.-ир.) амалдуу, куу. Барып турган айлакечтин бири (сүйл.).

АЙМАК (кырг.-монг.) жер, өлкө, ата конуш; уруу. Кыргызстандын аймагында көп улут жашайт.

АЙНА (ир.) күзгү. Күндө чачын тараган, Айнага бетин караган, Айдай сулуу кыз бурак (Эл ырлары).

АЙНЕК (ар.) ишсе; көз айнек, күзгү. Айнек издеп Ташкенге, Барганымды айтайын (фольк.). Айнектей сулуу жар болсо, Өмүрлүккө сүйгөнүң (Токтогул).

АЙРАН (ар.) таңдануу, таң калуу. Ар неме кирди түшүмө, Айран болуп турамын, Кемпирдин айткан ишине («Манас»).

АЙРАН-АЗЫР (ар.) таң болуп, элсе түшүү, таңданып сак болуп калуу. Абан Кошой ал ишке Айран-азыр калганы («Манас»). Жаз маалында аз күнгө ыраңы жашылданып, аяң кайра күйүп кетип, саргайып жатчу Сары-Өзөктүн үч-кыймысыз талаасы Элгейди айран-азыр кылды (Н. Айматов).

АЙСА (ар.) күлүк, жүйрүк төө. Илбирси бар, чөөсү бар, Желмаң-айса төөсү бар («Манас»).

АЙСБЕРГ (ор.-голл.) океан менен деңиздерде сүзүп жүрүүчү же тайыз жерге токтоп калган муз тоо.

АЙТ (ар.) 1. диний майрам. Айт болор, айттын эртеси да болор (ылакап). 2. өтм. той, тамаша. Шып шырылдап шыр экен, Жылкычынын ыры экен. Карылардын наркы экен, Жигиттердин айты экен («Шырылда»).
АЙЫЗ (ар.) этек кир.

АЙЫЛА (ар.) 1. бүлө, үй-бүлө, жамаат. 2. аял, катын.

АЙЫМ (кырг.) 1. уял, ургаачы. 2. байбиче, көрөр көз. Кызыл жоолук келчичек Кан Шырдактын айымы (Тоголок Молдо).

АЙЫН (ар.) араб алфавитиндеги 21-тамганын аты. 70 санынан ордуна жүрөт. Ыткы, ызгы, айын, гайын үйрөткөн, Тилди толгоп, татаал сабак сүйлөткөн. Биле албаса, ашкеси ден токмоктоп, Жаш балдарды көк бөрүдөй сүйрөткөн (А. Чоробаев).

АЙЫП (ар.) 1. кемчилик. Ак кагазды каралап, Кат билбеген айыбым. Мен өлгөн соң сөзүмдүн, Таба албайт го дайынын (Токтогул). Айып кетсе өзүңдөн, Аракет кылгын, оңдогун (Барыш).

2. өтм. жаза, жаза тартуу. Кызды зордоп ала качса, ала качкан киши кимдигине карабай өлүмгө буйрулат, журту көптүгүнө карабай айыпка жыгылат (Т. Касымбеков).

АЙЫПКЕР (ар.-ир.) жазалуу, жаза тартуучу. Атасы өлгөн айыпкер, Аш берген киши күнөкөр («Манас»).

АЙЫШ-АШРЕТ (ар.) бузуктук аралашкан тамаша.

АК I (кырг.) кардын, сүттүн өңүндөй түс. Акымды айтсам кубанып, Ак мөңгү жатта төрүндө Ак тайлак болуп суналып. Ак булак чертет комузун, Асемдүү күүсүн чыгарып. Ак көйнөк кийген жаш келин, Акырын кайтат суу алып (Жеңижок). Ак жоолук — аял, зайып. Биринчи байлык — ден соолук, Экинчи байлык — ак жоолук (макал). Ак каптал — даки, чакар; жонун, капталын жоор баскан, ак жүн чыккан ат. Ак жаан — майдалап көпкө жааган жаан. Ак куйрук — эски убактагы 25 сомдук кагаз акча. Ак серке — сирке ордуна кычкыл кылуу үчүн айран кошулган сорпо. Ак сөөк — зээүүчү таптын өкүлү. Ак токол — кылкансыз буудай. Ак номчу — төөгө туз артып келип, өңинге алмаштырып кеткен казактар. Ак үйлүү тар. — башка бир акимдин алдына залог катары барып турган билерман. Жакшы балаң Боокени мага жолдош бериниз, Ак үйлүүгө алганым. Ал сөзүмө көнбөсөн акыр заман салганым («Манас»). Ак ыйык — алгыр бүркүттүн бир түрү. Ак ээк — карыя, ак сакалдуу адам.

АК II (ар.) каргыш, балалыктан кечүү, балага терс бата берүү. Кечтим сенин балалыгыңдан! Ак кылдым! Ак кылдым! Жогол! Бетин карайсын, ата безери, бетинди карабаймын, жогол көзүмө көрүңбөй! — деди Эсенбай бий (Т. Касымбеков).

АК III (ар.) кулай, теңир. Кызыл өңгөн, кекиртек, Кыйла жерге секирет. Үмүт кылып далбастап, Омийин «ак» дедиртет! Ак (К. Жантөшев).

АК IV (ар.) чын, чындыгы, чындык. Ак пейилет, кара сынат (макал).

АК БЕЗЕРГЕН (ар.-ир.) 1. чындыгы соодагер, анык соодагер. 2. өтм. адал, адалдан тапкан. Илгери кедейлердин ак безерген маалын зулумдар зордук кылып тартып кете берүүчү (сүйл.).

АК КӨРПӨ ЖАЙЫЛ (ар.-ир.) ак эдил, ак пейил ургаачы; жүзү жарык, келим-кетимди жакшы күткөн аял. Ак көрпө жайыл ургаачы, Аты элге дайын сындачы («Манас»).

АК НИКЕ (ар.) 1. шарыят, каада жолу менен алган аял. Ак нике кылып өзүмө, Катын алып бербедим («Манас»). 2. сүйүп алган аял.

АК РАСУЛ (ар.) дин. кудай тарабынан жиберилген өкүл. Ак расул алла дамбылдага китеп жибериптир! Алланын жиберген ал китеби бул дүйнөнүн келечек тагдырын ачык сүйлөйт дейт (Т. Сыдыкбеков).

АК ТААЛА (ар.) баарыдан жогору турган алла, кудай. «Алла таала» деген сөз менен маанилеш. Ак тааладан амир күч, Кыз балам эки, эркек үч. Бешөө деди мерзентим («Манас»).

АК ТАЯК (кырг., эск., тар.) эшик кайтаруучу жасоол. Эшиктеги ак таяк, Эсеттердин бөкөсү, Эшик ачып ийиптир («Манас»).

АК УРУУ (ар.-кырг.) 1. дин. кудайга жалынуу, зикир чалуу. Калпалары кагырап, Дубаналар дабырап, Ак урушуп күрсүлдөп, Мечиттин ичи дүбүрөн (Токтогул). 2. тиленүү, кайыр суроо, «ак!» деп кыйкырып, чаркөпөлөк айлануу. Мага Орок деген жарды манасчы «думананын» ак ургандагы сөздөрү да бөтөнчө таасир кылуу (А. Токомбаев). 3. өтм. сагынып ырдап калуу. Абада чолпон жылдыздай, Арка чачым кундуздай, Ак ургуздуч сиз бизди ай! (Эл ырлары).

АК ШАРЫЯТ (ар.) дин. шарыяттын туура жолу. Ак шарыят пири деп, Алдынан салам айтабыз. Акындар ырдап келгенде, Азыр, көптүр байкаңыз (Токтогул).

АКАДЕМИК (ор.<лат.) 1. илимдер академиясынын анык мүчөсү. 2. академияга мүчө болуп шайланган илимпоз, художник, скульптор ж. б.

АКАДЕМИЯ (ор.<гр.) 1. эн жогорку илимий мекеме, Кыргыз ССР илимдер академиясы, Педагогика илимдер академиясы. 2. кээ бир жогорку окуу жайы. Аскер академиясы, Айыл чарба академиясы.

АКАК (ар.) асыл таш (түрдүү түстөгү), көбүнчө янтарь ушундайча аталат. Ак алмадай сагагын, Акактай-аппак тамагын (Токтогул).

АКАЛАКЧЫ (монг. ахлагчи) бир район же бир аймактын башчысын Текес тараптагы кыргыздар ушундайча атаган. Акалакчы, шаңия, күндөлөрдү колго алып жүргөн Зуннахун менен Түлкүбекке орус падышалыгына баруу кыйын дейсинби? (К. Жантөшев).

АКАРАТ (ар.) 1. жек көрүү, жектөө. Акарат кылып бирөөнү, Сөкпөгүлө, балдар ай (Барпы). Агер бұлө башчысы калыс сүйлөө ордуна бирине жан тартып, бирине акарат кылса, анда не болот туугандарым? Анда үйдүн тынччылыгы кетет, казынанын берекеси учат, үй бузулат (Т. Касымбеков). 2. өтм. каршы айтуу, тил албоо, калша берүү. Эч киминер акарат кылбай, жардам бере жүргүлө (К. Жантөшев).

АКАЦИЯ (ор.<лат.) мимоза тукумундагы дарак.

АКБАР (ар.) жогору, бийик, жогору даражадагы.

АКВАРЕЛЬ (ор.<ит.) сууга ээилүүчү боёк жана ушундай боёк менен тартылган живопись.

АКВАРИУМ (ор.<лат.) балыктарды, суу жаныбарлары менен өсүмдүктөрдүн өстүрүүгө арналган жасалма көлмө же айнек идиш.

АКЕРИ (ар.) жыгач кепич. Бутундагы кийгени, Булгаары эмес акери (Токтогул). Акери кийсе жарашкан, Бутунду бир пас ырдайып (Эл ырлары), к. накери.

АКИ 1 (ар.) акиташты оозеки речте аталышы. Сырттын, ичин

адегенде кум шыбактатып, анан апакай акилетти (Ш. Бейшеналиев). Акиге болсо сторожду жибердим (Ш. Бейшеналиев).

АКИ II (кырг., эск.) кусур, касиет. Ак сакалымдын акиси урсун, бачагар! (сүйл.).

АКИМ I (ар.) улук, бийлөөчү, бий. Ар ким дуулайт экен го, Аким болгон чагында («Манас»).

АКИМ II (ар.) акылман, даанышман; табын, дарыгер. Улукман акимдин дарысы (сүйл.).

АККОРД (ор.<итал.) ар кандай бийиктиктеги бир ичке добуштун үндөшүп бир үндүк бирдик катары угулушу. Анан барып плаппинодо коштоочу көз айнекчен жигитке баш ийкеди. Алгачкы аккорд алынды (Ө. Даникеев).

АККРЕДИТИВ (ор.<фр.) бир кредит мекемесинин башка кредит мекемесин көрсөтүлгөн суммадагы акчаны төлөөгө милдеттендирген баалуу кагаз, документ.

АККУМУЛЯТОР (ор.<лат.) керек учурда пайдалануу үчүн энергия топтоочу түзүлүш. Анан бара-бара алгич Шаймердендин мотоциклдинин аккумуляторундай болуп ичиндеги оту өчө баштайт (Ч. Айтматов).

АКМАК (ар.) эси жок, келесоо, тели. Ажалым жетсе калмактын, Жеке барып өлөйүн. Анылдаган эки акмак, Өлүшүп кетчи, көрөйүн («Манас»).

АКРАБА (ар.) жакып, ынак, куда-сөөк; бүлө. Ат алсаң, акрабаң менен кенеш, Кой алсаң, кошуну менен кенеш (макал).

АКСИАТ (ар.) тескеричилдер, реакциячылар. — Коркпо, афандим, баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт! Баары бир аксиатчылар сенин башыңды да тегеретет (А. Саспаев).

АКСИОМА (ор.<гр.) далилдөөнү талап кылбаган жобо, чындык.

АКСЫМ (кырг.-монг. аксем) орой, албуут, одоно, ажаан. Анчанынча аксым сөз, Оозунан чыгып кетти дейт («Семетей»). Армандуу эрдин бактына, Аксым катын жолугат (Тоголок Молдо).

АКТ (ор.<лат.) 1. коомдук маанидеги же укуктук күчү бар токтом, документ. Келет да, бир-эки күн туруп, айлык кандай тарткатыларын... дагы башкаларды текшерип, разьезддин начальниги жана дагы бир жумушчу үчөө болуп акт түзүп кол коюшат да, жолулаш бир поезд менен кете берет (Ч. Айтматов). 2. драмалык чыгарманын бөлүгү. Бул үч актылуу пьесаны коюуга сунуш кылышты (сүйл.).

АКТА (ир.) бычмал, бычылган, уруксуз. Мындан мурун айгыр актаганды көрбөй жүрдүң беде? Атам замандан бери келе жаткан жорук (Ч. Айтматов). Бийибиздин эркектини бир кишидей бар. Бирок, боюнда уругу жок «акта» киши турбайбы. Анысын билгенден кишин санаам бузулду (А. Убукеев).

АКТЕР (ор.<фр.) театрда, кинодо роль аткаруучу. Актёр го деп машырланып караймын, Өз максатын сахнада коргогон (Ж. Алыбаев).

АКТИВ (ор.<лат.) уюмдун, коллективдин ишмер, шайдоот тобу. Комсомол активинин чогулушу болду (сүйл.).

АКТИВИСТ (ор.) коллективдин иштиктүү, демилгелүү мүчөсү. Ал тургай коомдук иштерге активдүү катышкан активисттерден да эмес эле (А. Стамов).

АКТУАЛДУУ (ор.) учур үчүн маанилүү. Алдыдагы актуалдуу маселелерди чечшибиз керек.

АКУЛА (ор.) чоң жырткыч деңиз балыгы.

АКУН (ир.) дин башчысы, ишмери, эл ичинде динди үгүттөөчү.
АКУСТИКА (ор.<гр.) 1. үн жөнүндөгү илим. 2. үндүн имарат ичиндеги угулуу жаңырыгы.

АКУШ (ир.) 1. сүрөт, сайма, кооздук. 2. өтм. ыр, обон. Төрт кандын эли аралаш, Андан канча мол келди. Көчүгү кучак чоң комуз, Дутарларын тарттырып, Алтымыштай жигитке, Акуштарын айттырып («Манас»).

АКУШЕРКА (ор.<фр.) төрөттө жардам берүүгө укугу бар медициналык орто билимдүү аял.

АКЦЕНТ (ор.<лат.) 1. сөздөгү басым жана басымды көрсөтүүчү белги. 2. башка тилде сүйлөгөндө айрым тыбыштарды бузуп айтуу. Ал орус акценти менен сүйлөйт (М. Байжиев).

АКЦИОНЕР (ор.<фр.) акциялардын ээси, акциялык иштин катышуучусу.

АКЦИЯ I (ор.<голл.) белгилүү суммадагы акчаны акционер коомуна кошкондугун жана анын пайдасына үлүштөш экенин күбөлөндүрүүчү баалуу кагаз.

АКЦИЯ II (ор.<лат.) аракет. Дипломатиялык акция.

АКШАМ (ир.) 1. күүгүм, көз байланган убак. Акшам маал болгондо жолоочулар жол арытар аягына жакындагандай болушту (Ч. Айтматов). 2. дин. кечки намаз, күүгүмдө окула турган намаз.

АКЫ I (ар.) укук. Силердин бул жерге кире турган акыңар жок, бул мектеп! — деди ал (Ч. Айтматов).

АКЫ II (ар.) иштеген иш үчүн берилүүчү төлөө, төлөм. Бай курсун битирейт. Келдейдин акын бүт бербейт (Токтогул).

АКЫБАЛ, АХЫБАЛ (ар.) жай-маани, абал, турмуш-ал. Эшиктен туруп бакырып, Эжекелеп чакырып, Мен өңдөнгөн жесирдин Акыбалын сурай жүр («Семетей»).

АКЫБЕТ (ар.) натыйжа, аягы, бүткөнү; жемниш, корутунду. Ажал өлүм акыбат, Мойнуна алган сен кимсиң? Уруксатсыз бул жерге Келип турган сен кимсиң? («Манас»). Кирдетпей, биттетпей багып тур, бул дүңүдө кайтпаса, тигил чын дүңүдө акыбетти кайтып калар (Т. Касымбеков).

АКЫПАТ (ар.) 1. чыңдык, чын. Акыйкатта карагай башы Орозкул эмей эле Момун (Ч. Айтматов). Кең ааламда-Бакыт менен Акыйкат, Биз жеңдик деп бирге ырдашат той кылып... (Б. Сарпозоев). 2. өтм. адилет, калыс. Элимден кабар келсе деп, Эки көзүм кызарды. Акыйкат кудай бар болсо, Айткан сөзүм тыншарбы? (Токтогул).

АКЫЛ (ар.) 1. ой, эс. Ачуу шайтан, акыл дос, О, Бокмурун, кулунум, Акылыңа акыл кош («Манас»). Акылы толук азамат Адам уулуң тең көргөн (Токтогул). 2. өтм. кеңеш. Акмак болуп кетесин, Ачууланба болбосо, Үгүт айтып чарчаба, Айткан акыл конбоско (Токтогул). 3. өтм. айла, эп, амал. Акылың мунун таппасак, Колду бөөдө кыргандай («Манас»).

АКЫЛГА ДЫЯКАН (ар.-ир.) акылы мол, кеменгер. Акылга дыйкан абамдын Айткан сөзүн угалы («Манас»).

АКЫЛМАН (ар.-ир.) акылдуу, эстүү, кеменгер. Акылман Бакай көк жалын Арага түшүп калыптыр («Манас»). Калың элди караңгы түн, тумандан, Азат кылды улуу Ленин акылман (Барпы).

АКЫЛЫМ (ар.) 1. өлкө, эл. Эне жүзүн көрбөдү деп, кызга жети акылым элдин өңөрүн үйрөттү. Ата жүзүн көрбөдү деп, балага жүз эрдик күчүн пайда кылды («Кыргыз эл жомоктору»). 2. жүз

жылга туура келген доор, заман. 3. өтм. далай убакыт, көп мезгил; кылым м-н бирдей.

АКЫР, АКЫРЫ (ар.) соң, кийин, аягында. Калкамандын Кара аты — Кайсы чоро жөө калса, Оболуңан акыры, Мише жүргөн адаты («Манас»). Айланып келип калармын, Акыры менден түңүлбө (Эл ырлары).

АКЫР (ир.) аштоо, мал жем жегич ноо. Карарып турган кара там, Атакем тулпар байлаган, Ат акыры — жер ошол («Манас»).
АКЫР ЗАМАН (ар.) 1. дин. дүңүбөңү, ааламдын бүтүшү. Тыным, балам, сен чочубай эле кой. Күн өлмөйүнчө акыр заман болбойт (А. Токомбаев). 2. өтм. бүлгүн, бүлүнчүлүк, алаамат, кыйракан. Бузуктун туткан иши баары жаман, Бирөөгө салайын дейт акыр заман (Барпы). Акыр заман салаңдап, Азыр турат, Чалкуйрук, Бул Төштүктүн башында («Эр Төштүк»).

АКЫРЕТ (ар.) дин. тиги дүңүбө, о дүйнө. Айтсам арман арылбайт, Акырет кеткен азиздер Арман кылсам табылбайт («Манас»). Билбейм, Танаке. Өзүңүз чечинчиз. Мен атамдын акырет кетер алдындагы аманатын айттым (Ч. Айтматов).

АЛ I (ар.) 1. жай-маани, турмуш-тиричилик, абал. Асылым селки, ойлогун, Азапка түшчү ойломун. Ашыгың жигит мендейди Амалсыз алда койбогун (Эл ырлары). Эсин бар болсо, сен өзүң, Эскере жүр алымды (Эл ырлары). 2. кубат, күч. Алыңса адамдын алы жетпеген, Бөрүнүн тиши өтпөгөн Чубакен аман жатабы? («Манас»). Бөрү карыса да бир койдук алы бар (макал).

АЛ II (ар.) чечүү, орундоо, аткаруу. Маселени кандай кылганда да ал кылыш керек (сүйл.).

АЛ-АБАЛ (ар.) жай-маани, тиричилик. Калктын ал-ахвалын, күүсүн өкмөткө билдирип тура турган кезит болуп саналат («Эр-кин-Тоо»).

АЛА КӨӨДӨН (кырг.-ир.) кем акыл, көөдөк. Ала көөдөн дарданкүү неме (сүйл.).

АЛ-КУБАТ (ар.) күч, дарман. Атаны арман күн болду, Ал-кубатым кеткенде, Абалым суурап ким болду (Токтогул). Ал-кубатың кеткени — карылыктын белгиси (ылакан).

АЛ ТАМГА (кырг.-монг.) кызыл тамга. Байыркы заманда монгол кандарынын мөөрү ушундайча аталган. Көк тамга дегени да болгон.

АЛА (кырг.) ар түрлүү түс аралашкан. Ала жип кыргыздар эшкен жиптин бир түрү. Ала жип аттабаган — арам ишке жолобогон, бирөөнүн малына, буюмуна кара санабаган (жип илгертеден бери касиеттүү саналып, жип менен мал аркандаган, жүк арткан; мал сатканда жипин чечип алган). Ала өпкө — оолугуп сүйлөгөн, далай сөзгө келбеген, албуут адам. Ала туяк мал — уурдалып келген мал. Ала бакан — кийим, ат жабык, идиш-аяк ж. б. илүү үчүн бутактуу жыгачтан кооздоп жасалган бакан. Ала бакан кооздоп, Бутагың ийин кайырган. Мындай чебер жок эле, Курткадан башка айылдан (А. Чоробаев).

АЛААМАТ (ар.) 1. белги, жышаан, жышаана. Илгертен ай туулуң карарганда ал бир алаамат белгиси катары эсептелген түшүнүк болгон. 2. өтм. бүлүнчүлүк, бүлгүн, тополоң, кыйракан. Көпкөтөйдүн Бокмурун Көпчүлүктү чогултуп, Көп алаамат салды деген («Манас»). Ал жөн сайрабай, адамча сүйлөп, бирде кыйлап, бирде ырдап, таң атканча: «Алаамат болор!» «Алаамат болор!» деп сайрап чыкчу болду (Ч. Айтматов).

АЛАБ (ир.) жалын, отун жалыны. Түпчүндө алыстан көрүнгөн өрттүн алабындай мала кызыл тартып тыктана баштаган күн чыгыш тарапка саамга тиктеп турду... (Ж. Мавлянов); к. алап.

АЛАБАРМАН (кырг.-ир.) 1. буйрукту чала берген аким. Маселени үстүрт караган башкаруучу. Ар нерсеге үстүрт караган адам. Абайлап, арка-берини карабай алабарманданып жүрүп бир балакеттин үстүнөн чыгам го акыры (Ө. Даникеев). 2. өтм. жорго-суван жанмыла берме тарпаң жорго. Машына келтирип айта албаган ырчы, чечен. Алабарман ырчыдан, Бөлүнө элек болчумун (Жеңижок). Ар убак сөзү тамтаңдайт, Алабарман мас кандай (Ш. Термечиков).

АЛАЙЫДА, АЛЕЙНЕ (ар.) жеке, өзүнчө, бөлөк, өзүнчө бөлүнгөн, ээн. Раис атамдын сөзүн тымзын жактаган болуп койду да! — Мырзакул акем экөөбүз алайыда сүйлөшүп, ойго келишип алабыз (К. Жантөшев).

АЛАКА (ар.) байланыш, катыш. Ошентип Алдарбек датка менен алакам жакшы деңгээли, молдоке? (К. Жантөшев).

АЛАКЕТ (ар.) 1. кыйроо, өлүү, бүлүгүгө учуроо. 2. өтм. бүлүндүрүү, азапка салуу. Ишин, мындай кылба, деп, Айтпай сапар жол жүрүп, Алакетке салба деп («Манас»).

АЛАЛ (ар.) 1. дин. шарыкта алайык. Менин алаал жуптуларымдан болгон төрт катыным отурат (К. Жантөшев). 2. өтм. ак, чыныгы, туура, күнөөсүз. Кантип ички бук болбойт, Бекер карап турганда. Ээрчигиле эрибей, Алаал эмгек кылганга (Токтогул). Байымбет алаал наристени мандайынан сылады (Ш. Бейшеналиев).

АЛАМ (ар.) 1. азап, кыйноо, жабыр. Ашыктыктан зарпынан, Алам кылды жоругун. Чыдай албай ойлонуп, Чыгардым сөздүн сонунун (Тоголок Молдо). 2. дарт, куса. Аламына чыдабай, Ай чырайлуу өзгөчөм, Ашкере кылып сүйлөйсүз (Эл ырлары); к. алам.

АЛАМ ТАРАКЕЙ (ар.) Курандын «Филь» деген сүрөсүнүн башкы сөзү. Куранды узак окуса, өлгөнгө зор сооп болот деп, жарым саатка жакын созуп, кыраатты менен куран окуучу Түнкатар, мүңтө да жеткирбей, «алам таракей» сүрөсүнүн башын гана кайрып бата кыла салды (К. Жантөшев).

АЛАҢГИР (монг.-кырг.). Алыша келсе тим жатпай, Алаңгирди саларбыз («Манас»). Алаңгир жаа (монг.-кырг.) — жаа, саадактын бир түрү («жаа, саадак, жебез» баатырлык жомоктордо биринин ордуна бири «жебенин огу», «саадактын огу», «жаадай учкан» сыяктуу колдонула берет). Алаңгир жаа, сыр жебе, Керип тасма чоюшуп. Көргөндөр жандан тоюшуп («Манас»); к. алаңгир.

АЛАП I (ир.) 1. жалын. 2. өтм. көпкөлөн гартуу, көйнөгүнө батпай туруу. Айрылып калды мурунку, Алаптан жүргөн деминен («Манас»).

АЛАП II (ир.) 1. жем, чөп, тоют. 2. өтм. улпак, тыпын, туурат (сүйл.).

АЛАПАЙ (ар.) 1. мя, угуп атамдын, даярман, к. лаббай. 2. өтм. айласы кетүү, эмне кыларын билбей калуу. Капкайдан жаман иш кан кирди аңгырап («Манас»).

АЛАС (кырг., эск.) түрдүү кырыктан коргоо үчүн арча, адырашман түтөтүп, ооруну эмдөө ырымы. Алас-алас, алас деп, Балакеттен калас деп, Жаңы жылда балдарым, Ырыс, кешик талаш деп, Көчө жарма, сүр салат, Койдун этин күр салат (А. Чоробаев).

АЛАЧА (ир.) жибек кошулуп согулган ала-була кездеме. Алача төшөк, чыт көрпө, Басып өттүм, Самаржан. Айлында душман көп экен, Качып өттүм, Самаржан (Эл ырлары).

АЛАЧЫК (кырг., эск.) 1. начар, жупуну боз үй. Кан үйүнүн тардыгы, кара алачыгымдын кеңдиги (макал). 2. убактылуу жасай салган жолум үй; орус тилине «лачуга» болуп кирген.

АЛБА (ар.) таттуу тамактын бир түрү. Албаны аким жеди, таякты жетим жеди (макал).

АЛБААЛИ (ир.) алча жеминин, анын жыгачы. Дем алыш күнү анын кылар иши ушуд — эртең мененки тамактан соң короосундагы тегереги жалаң албаали дарагы менен курчалган чакан алма багы аралап, бир аз мээ серпиткен болот (Ж. Мавлянов).

АЛБАН, АЛМАН (ар.) ар түрдүү, ар кыл түстөгү. Алты шаардын Алыбек, Ат чабам деп ал келген, Албан түрдүү жан келген («Семетей»). Албан түрдүү чөптөрү, Аламга сонун көрүнөт (Тоголок Молдо).

АЛБАРСТЫ (ал+басты) этн. кыргыз жана башка түрк элдеринин эски түшүнүгүндө чачы жайылган, эмчектери саландаган аял кейпиндеги жан, сөлөкөт. Үйкудагы адамды муунтат имини. Тажик, түркмөндөрдө — «ал» — албарсты (кыргыздарда «басты» деген сөзгө эмнегедир «Р» тыбышы кошулуп, «барсты» болуп калган). Арчадай чал экен, менин албарстыдай кебетемди көрүп чочуп кетти (К. Жусубалиев).

АЛБЕТТЕ (ар.) ооба, ырас. Албетте, сиздин айтканыңыз туура (сүйл.).

АЛБЫН (кырг.-монг.) этн. эск. түтөктү эмдөө ырымы. Монголдо жип, шайтан деген мааниде. Албын айтып эмдешип, Аттанып бери кел дешип («Эр Табылды»).

АЛГЕБРА (ор.<ар.) математиканын бир бөлүгү. Алгебра, физика, Окуган сенин сабагың (Эл ырлары).

АЛГОО (ир.) эск. дыйкандардын өз ара жардамдашуусу, көмөктөшүүсү; чогулуп биринин ишин бүткөндөн кийин экинчисинин ишин иштөө. Минбай да бирөө менен алгоолошуп, кош өгүздү жай жылдырып, буурсуудун сабын бек кармап, тиричиликке өттү (Ш. Абдыраманов).

АЛГЫ (кырг.) крахмалга бай көп жылдык жапайы өсүмдүк. Тамак-ашка да кошулат. Орто Азияда гана өсөт. Согуш маалында айрым колхозчулар тоодон алгы, чөлдөн жапайы кара таруу сыдырып жегенин көргөнүн эстеп, Бектемир жанып кетти (Ж. Мавлянов). Арпа бышкыча алгы менен көк ичегин болбой, мына бушу көжө кылып ичип тургула (К. Сактанов).

АЛДА (ар.) 1. дин. жаратуучу, кудай, теңир, буйрук берүүчү. Жалаң кылыч байланып, Жолборстой бейбак жөнөсө, «Алдам өзүң сакта» деп, Ан-тан калган далай жан («Манас»). 2. өтм. кан, ой, аттин ай! Алда менин шашмам ай, Шашмам курсун деп айтат (Тоголок Молдо); к. алла.

АЛДА-ЖАЛДА (ар.) 1. алла, я алла! (теңирге жалынуу). 2. өтм. араң, өлгөн-талганда, араңдан зорго. Алда-жалда деп атып, тайгак кыялаң, солкулдак көңүрдөн араң өттүк (сүйл.).

АЛДА КАНДАЙ (ар.-кырг.) 1. алла! Кандай? 2. өтм. эмне болуп кетер экен. Алда кандай шумдукту айтып отурду (сүйл.). 3. өтм. теги кандай. Алда кандай болду экен, Ардактаган энеси? Сыр чешип бир жүргөн, Сымбаттуу экен жеңеси («Манас»).

АЛДА ТААЛА (ар.) дин. баарыдан жогору турган кудай, жа-

ратуучу. Жыландарын карасан, Тогуз кулач аркандай. Алда таала кудурет, Жан жараткан ар кандай («Манас»). Алда таала теңирге Айдалып жүрүп жалындым (Токтогул).

АЛДА НЕМЕ (ар.-кырг.) алла, эмне? ушул сыяктуу эле: алда кокуй, алда катүгүн, алда кудай ай. 2. өтм. кайдагы бир нерсе. Алда неме көрүнөт. Уктап жатсам түшүмдө (Эл ырлары).

АЛДАЯР, АЛЛАЯР (ыр.-ир.) кудай, алда жардамчы. Алдаяр, балдар, алдаяр, Акмак казы калжыраар (Барпы). 2. өтм. кулдүгү-буз бар (илгери калдарга, башкаруучуларга карата айтылуучу сөз). Желдеттер Акай мергенди эки жагынан сүйрөп келди да: — Алдаяр таксыр, буйругунуз ордунда дешти (А. Токомбаев).

АЛДОО АКПАР (ар.) 1. дин. алла улуу, алда жогору. Отурган эл алло акпар деп бата кылып, орундарынан турушту (сүйл.). 2. өтм. ак жолун ачылсын! Ат айдаган зардады, Алдоо акбар баргын деп. Жооп берип калганы («Манас»), к. алло акпар.

АЛДОХУМА МАШИРА (ар.) дин. Курандын 94-сүрөсүнүн башкы сөздөрү. Алдохума машира, алекима садира... (К. Жантөшев). Мында автор «алам нашрах, лаке садраке...» деген араб сөздөрүн сабатсыз адамдар өз тилине ылайыктаганын көрсөткөн.

АЛДО УЙ! (ар.) дин. кудай ушу, теңир ушу, алла сенсин! Өрдөк укса о көз калат, Өлбөй тирүү о ким калат... Алдо уй, алдоо уй! (Ш. Садыбакасов).

АЛЕБАСТР (ор. <гр.) майда бүртүктүү курулуш гипси.

АЛЕЙНЕ (ар.) өзүнчө, обочо, бөлөк. Сенин үйлөнүшүңө атап койгон дагы алейне ачка бар. Аны да жеңе билет. Ошентип менсиз деле көр болбойсунар (Ж. Мавлянов), к. алайыда.

АЛЕЙКҮМ (ар.) сизге да, сага да. Алейкүм ас салам — сизге да тынчтык болсундун кыскарган түрү. Алейкүма салам! Алдына келди мен бабан (Токтогул).

АЛЕЙ САЛАМ (ар.) дин. Диний түшүнүк боюнча пайгамбарлардын атына кошулуп айтылуучу сыпат: Мукаммет алей салам, Ыйса алей салам ж. б.

АЛЕК 1. жибек аралаштырып Фергана, Самарканда токулган кездеме. Абыдан марттык кылганы, Алек чапан тон берет (Токтогул).

АЛЕК II (ар.) 1. булгун, кыйракан, талкалануу; өлүү. Кыз жактырбай кылымдар, Кыдырып келген экенсиз. Аламын деп айткан жап, Алек болуп калуучу («Манас»). 2. өтм. азап, убара, түйшүк. Калмак менен кыргызы, Алмак-салмак атышып, Көкөтөйдүн жамбыга, Алек болуп жатышып («Манас»).

АЛЕКЕТ (ар.) 1. булгунго учуроо, кыйраканга кабылуу, талкалануу. 2. өтм. азапка салуу, бүлдүндүрүү, машакат тартуу. Өмүрдүн сан алекет жоругунан, Бир жолу кутулганбыз убайымсыз (М. Элебаев).

АЛЕКИ САЛАМ (ар.) сизге да (сага да) тынчтык болсун (саламга жооп). Алеки салам, баатыр деп, Кол берди мага жакындап (Эл ырлары).

АЛЕМ (ир.) ызалык, дарт; куса. Көйнөгүн кызыл калами, Көр-мөбүнчө таркабайт, Көңүрөк дарттыл адеми (Эл ырлары).

АЛЕНГИР (монг.-кырг. алингир) өтм. булук салуу, бүлдүндүрүү, кыйракан, чатак. Бир жери мандем болуп калса, аябай аленгирди салат (Н. Байтемиров), к. алаңгир.

АЛИ (ар.) дагы эле, эмгиче. Койлордун удургуп үркүшү али басылбады (К. Жантөшев).

АЛИК (ар.) саламга жооп (алеки саламдын кыска түрү). Абакениз Кошойго, Саламын айта салганы. Аликти Кошой алганы («Манас»). Анын оюнча адам санына кошой турган, ийилип берген саламына алик албай турган кээ бирөөлөрдүн бештен-ондон баласы да бар. Орозкулдун баласы жок. Алардан эмнеси кем (Ч. Айтматов).

АЛИМЕНТ (ор. <лат.) напакка, үй-бүлөнүн эмгекке жарабаган мүчөлөрүнө (балдарга, ата-эжелерге ж. б.) туугандык жакындыгы бар кишилер тарабынан законго ылайык төлөнүүчү акча, каражат. Балким төрт баласына, эки аялына алимент төлөп жүргөн немериди? (М. Байжиев). «Бармактайынан багып чонойткон балам карабай кетти» — деп, сенден алимент кестирип алам (О. Айтымбетов).

АЛИП (ар.) араб алфавитинин биринчи тамгасы. Таяк сыяктуу жазылат. Чырайың турук жарыктай, Чийилген кашың алинтай (Барпы). Жаркырак жабдык атта бар, Алинтин башы катта бар (Эл ырлары).

АЛИПБЕ, АЛИППЕ (ар.) 1. алфавит, бир тилдеги жазуу тамгалары. Алип-пә-эни таанытып, окутуп жазганга үйрөтөм (Ш. Бейшеналиев). Жорго калем, жорголосоң жорголо, Жолго түшүп жоргон чыксын ондоно. Алиппе деп араб тамга барында, Көр болгонбуз кожо менен молдого (К. Акиев). Мурда чабармандар суук кабар ташыган жолдордон эми элибиздин жаңы кубанычы: жаңы газетасы, эң биринчи алиппеси келе баштады (К. Жусупов).

АЛК (ар.) 1. кекиртек, кулкун, алкым. Манап алкы бузулду, Мал ордуна киши жеит (Токтогул). 2. өтм. напси, сугун агытуучулук. Ач көздүн алкы жыйылбайт, Ажалы жетип өлгүчө (Барпы).

АЛКА (ар.) 1. түпкүч, тегерек, алкак. 2. өтм. эңкир чалуу үчүн тегерек тартып отуруу, уй мүйүздөп отуруу. Азаныңбы, алкаңбы, Зикриңби, ырыңбы? (Барпы).

АЛКАК (ар.) түпкүч; тегерек кылып ийилген жыгач же темир. Илгери уз кыз-келиндер баркытты алкакка керип алып, сайма сайган (сүйл.). Дөңгөлөктүн темир алкагы көңкө чыдайт (сүйл.).

АЛКАМДУ (ар.) дин. 1. курандын 1-сүрөсү. Кылычтын кандай окуп жүргөнүн Акмат текшербеди жана текшерүүнү каалабады. Эки айдан берки сабагы жалгыз ооз «алкамду» (К. Жантөшев). 2. мактоо, даңк.

АЛКАМДУ ЛИЛЛА, АЛХАМДУ ЛИЛЛА (ар.) дин. алага, кудайга мактоо болсун. Алхамду лилла, ак расул алланын аты менен, яки ишембиге ооган түшүндө биз даяр болубуз. Жылыңызы жолдо ылайыктуу жерде болсун (Т. Сыдыкбеков).

АЛКОГОЛИЗМ (ор.) аракеттик, спирт ичимдиктерин ичүүгө берилгендик; спирт ичимдиктерин үзгүлтүксүз ичүүдөн болгон өлөкөт оору; Алкоголизмге, коомдук мүлккө кол салуучуларга, ...каршы багытталган сатиралык, документалдык, көркөм адабияттарды, кинофильмдерди талкуулаган кечелер көп-көп өткөрүлүп турса (Б. Муралиев).

АЛКОГОЛИК (ор.) аракет, алкогольизмге чалдыккан киши. Станканды алгандап кийин көзү канталап, колу-башы калтырап тим эле алкогольик! (А. Саспаев).

АЛКОГОЛЬ (ор. <ар.) спирт жана спирттүү ичкиликтер.

АЛКЫМ (ар.) кекиртек, кулкун. Аттан түшүчү көрөйүн, Алкымдан өбөйүн (Токтогул).

АЛКЫСА (ар.) кыскача айтканда, ошентип, аңгемени баштайды деген мааниде (илгерки чыгыш аңгемелеринде айтылат).

АЛЛА (ар.) дин. жаратуучу, теңир, буйрук берүүчү. Бразымын алага, Бүтүн Алакем сөөгү табылды («Манас»). Э, алла, жир боло көр! Арбак колдой көр! Сүрдүгө көрбө, Гүлсарым (Ч. Айтматов).

АЛЛАЯР (ар.-ир.) улуу даражалуу такыр. Сиздин чечиминизге алаяр макул эмес дедим, аталык (Т. Касымбеков), к. алдаяр.

АЛЛЕЯ (ор.<фр.) эки жагына бак-дарак, бадал отургузулган же бак ичиндеги жөө адамдар үчүн жол. Мурат уулу экөө сары жалбырактар төшөлгөн аллея менен келе жатышты (М. Байжиев).

АЛЛО АКПАР (ар.) 1. дин. кудай таала улук, жогору. 2. өтм. бата берүү, жол болсун айтуу. Иленин боюн бастырып, Аттарды чогуу айдандар. «Алло акпар» деп айтып, Анан жолго салынар («Манас»). 3. өтм. буттуу, унутулду. Ошону менен алло акпар, ахы-балыч кандай, ишпи кандай, өзүң кандай,—деп бирөө да сурап койбойт (Ч. Айтматов).

АЛМАН (ар.) 1. ар түрдүү, түрдүү түстө, ар кыл. Алтыбай өзү кан болуп, алман салык тапшырган (фольк.). 2. өтм. бир кызык, өзүнчө бир башка. Өзүнчө бир алман киши (сүйл.), к. албан.

АЛМУРУТ (ир.) мөмө дарагы жана анын жемиши. Анда Көкчө муну айтат: «Амурут өскөн жерлерге, Итурут чыгат дечү эле» («Манас»).

АЛМУСТАК (ар.) 1. дин. убада, келишим, сүйлөшүү. 2. өтм. эчактан бери, атам замандан бери, алда качанкы. Тегеле алмустантан бери эле акыл алдыда жүрүп келет го, Бардык замандарда, бардык убактарда паша өзү өкүмдар боло берген эмес. Жол—акылдык... (Т. Касымбеков).

АЛОО (ир.) жалын, от. Тереземдин аптабына чыдасам да, Бир кыздын алоосуна чыдабадым (Т. Байзаков). Ал чыгарма көптүн деминен жаралган алоо болгудай, канындан кан кошуп, күчүнөрдөн күч кошуп бергиле (Ч. Айтматов), к. алап.

АЛПЕЙИМ (кырг.) 1. жоош, маңы жапыз, маңыроо. Бүгүнкүсүн гана ойлоп, эртеси баарынан куру калган бечара алпейимдей, жашынан деп соолугуна маани бербей жүрүп, баары башына жеткенде гана өзүнө наалыбай, карылыкка наалыган пенделер огеле көп (К. Сактанов). 2. өтм. тынчтык, жайчылык. Алпейим заман (сүйл.).

АЛФАВИТ (ор.<гр. альфа — биринчи арип, бета — экинчи арип) тилдеги сөздөрдү жазуу үчүн алынган тамгалардын (ариптердин) белгилүү тартип м-н жайгаштырылган тизмеси. Латын алфавити. Кыргыз алфавити.

АЛХИМИК алхимия менен иришкен адам.

АЛХИМИЯ (ор.<ар.) химиянын өнүгүшүндөгү жөнөкөй металлдарды алтынга айландыруучу, бардык ооруларды айыктыруучу «кереметтүү ташты» табууга багытталган илимге чейинки багыт.

АЛЧА (ир.) роза гүлдүүлөр тукумундагы мөмө дарагы, ушул дарагтын кочкул кызыл, сары тоголок ширелүү жемиши. Куну кеткен байларын, Ушук алган алчадай (Эл ырлары).

АЛЧЫН (ир.-кырг.) жер өлчөгүч курал. Орус «саженине» туура келет. Иран тилдеринде «арш» — чыканак, чыканактан колдун башына чейинки узундук. Ал ордунан ыргып турду да, колунан алчынды жулуп алды. Мен өлчөймүн деп (Ж. Мавлянов).

АЛЫМ (ар.) окумуштуу илимпоз. Алым, молдо, уламан, Акыретти ойлонуп, Алдалан насип сураган (Токтогул), к. аалым.

АЛБЕОМ (ор.<фр.) 1. сүрөт тартуу, ыр жазуу, сүрөт, почта маркаларын жабыштырууга ж. б-га арналган актай барактуу деп-

төр же китеп. Азыркы чоң ата, чоң эжелердин альбомун карап көрчү (К. Жусупов). 2. картина, сүрөт, чийме ж. б-дын китеп болуп чыккан жыйнактары. Москвадан анын сүрөттөрүнүн репродукцияларынан турган альбом басылып чыкты (А. Стамов).

АЛЬМАНАХ (ор.>ар.) түрдүү жазуучулардын чыгармаларынан куралган жыйнак.

АЛЬПИНИЗМ (ор.<Альпы) спорттук же таанып-билүү максатында бийик тоо чокуларына чыгуу өнөрү.

АЛЬПИНИСТ (ор.) альпинизм менен иришкен киши. 1923-ж. советтик альпинисттер Казбектин жана Авача сопкасынын чокуларына биринчи жолу чыгышкан (КСЭ).

АЛЮМИНИЙ (ор.<лат.) ак түстөгү жеңил металл, химиялык элемент. Эл чарбасында алюминий кеңири колдонулат (КСЭ).

АМАДАН (ир.) Батыш Ирандагы кездеме токуу, жеңден, кайыштан жасалга чыгаруу абдан өөрчүгөн Хамадан шаарынын атынан. Абу Али Ибн Синанын (Авиценнанын) күмбөзү ошо жерде. Атында жүгөн, куюшкан Амадана кайыштан. Күмүш купа куйдурган, Кыял салып ойдурган (А. Чоробаев).

АМАКИ (ар.-ир.) атанын агасы жана ишиси, агалаш эркек туугандар. Алардын балдарын да амаки деп атай берет.

АМАЛ I (ар.) 1. аракет, кыймыл; бийлик. Өмүрдө теңдик көрбөтөн, Букара алды амалды, Асманга чыга барсаң да Ташпайбыз мындай заманды (Токтогул). 3. өтм. жандануу, өр алуу, күч алуу. Жазгы буудай майзасы, Мен амалың болоюн. Жазда бурлап тердесен, Мен шамалың болоюн (сүйл.). ...Ырысыйбызды ушу жер боорунан гана тилеп, ушу жер менен гана көгөрүп, амал алып келеткан элек... (С. Өмүрбаев). 4. өтм. айла, куулук, кытмырдык. Алмамбеттин амалы — Каарланып калганда, Кадимден салчу шамалы («Манас»). 5. өтм. арга. Эки доочу бир келсе, Амалыңдын кеткени (макал).

АМАЛ II (ар.) 1. эск. салым, салык, алым жыйноочу адам. Мурунку алган амалы, Доотайлык мансап бар экен («Манас»). 2. эск. бир алмакты башкарган адам; мансап. Жаатташкан шайлоодо Сабыр алмакты башкарган адам; мансап. Жаатташкан койгон жамандык (Барпы). Түк амалга жетинбей, же Нүзүптүн аталыгын көрө албай, ачык каршы чыгышка даап батынбай, ичтен сызып жүргөн айрым бектер (Т. Касымбеков).

АМАЛ III (ар.) түш. диал. айдын аты (козу), 22-март менен 21-апрелдин аралыгы. Амал кирди — амал кирди, машакка жан кирди (макал).

АМАЛДАР (ар.-ир.) 1. эск. алым жыйноочу адам. Он тогуз түрлүү чыгымдан, Келдейлер эсин унуткан, Амалдар болуп байманай, Келейдин шорун куруткан (Барпы). 2. эск. аким, улук, мансап ээси. Амир койгон амалдардын бирин калтырбай баштары алынды (Т. Касымбеков).

АМАЛКЕЧ (ар.-ир.) шылуу, митаам, куу.

АМАЛКӨЙ (ар.-ир.) айлалуу, амалдуу, кыраакы. Айла тапчу амалкөй, Ак сакал Кошой каны жок. Айгай укса калпаган, Ажалдан кайра тартпаган, Баягы кырк чоронун баары жок («Манас»).

АМАМ (ир.) түш. диал. мончо.

АМАН (ар.) 1. коопсуздук, бейкуттук, тынчтык. 2. өтм. эсендик, соолук. Кош аман бол, иним деп, Колтуктап атка мингизип («Семетей»).

АМАНАТ (ар.) 1. убактылуу бирөөгө калтырылган буюм. Аманатка кыянат кылба (шакал). 2. өтм. убактылуу, өтүп кете турган. Аманат жандан кечинип, Айгайлашып эки кол. Аралашып кетипши («Манас»). 3. өтм. бош, камкөш, шайы жок. Ансайын Гүлсары үстүндөгү аманат ээсин сзбей, караңгыга бой урат, добул жарып, үйүрүн издеп чабат... (Ч. Айтматов).

АМАЧ (ир.) буурсун, соко. Амачты Макбул кармайт. Куураган амач укум жер албайт (М. Элебаев).

АМБАЛ (монг. амбан) бир аймактын башчысы. Амбал Чулу барыптыр, Ал күнү уруш салыптыр («Манас»). Ичкеридеги амбал, жан-жөкөрлөрү, куралдуу сакчылар оозуна жулдурган бөрүдөй эң-тап ачырайшыты (Ш. Бейшеналиев).

АМБАР (ир.) кампа, эгин сактагыч.
АМБРАЗУРА (ор.<фр.) түрдүү коргоочу жайларындагы жана бронешаньялардагы ар кандай куралдардан ок атуу үчүн жасалган тешик. Чолпонбай душман азотуна өтө кыйынчылык менен жетип, жаралар болсо да денеси менен азоттун амбразурасын жапкан (КСЭ).

АМБУЛАТОРИЯ (ор.<лат.) сыркоолорду кабыл алып же үйүндө медициналык жардам көрсөтүүчү дарылоо мекемеси.

АМБУР (ир.) ат тиш, темир кычкач.
АМДУНА (ир.) түш. диал. айдын аты. «Мечин» маанисинде колдонулат.

АМЕКИ (ир.) түш. жээдин баласы. Амеки, жиян, мен тага, Ашык болдум мен сага («Кыргыз элинин сүйүү ырлары»).

АМЕБА (ор.<лат.) бир клеткалуу эң жөнөкөй жаныбар. Амёбалардын жүзгө жакын түрү омурткалуу жаныбарларда мителик кылат (КСЭ).

АМИН (ар.) 1. түш. диал. айыл ак сакалы. 2. өтм. түш. диал. сельсоветтин төр агасы, айылдык советтин башчысы. Эртең, Сайкал, аминге өзүңүз барыңыз. Жүрү десеңиз мен деле кошо барып берипин (А. Убукеев).

АМИР I (ар.) аскер башы, аскер башчысы. Бухарага барып амиринен көп кол алып кайра келди дейли... Ушулда эмне болот?.. (Т. Касымбеков), к. амыр.

АМИР II (ар.) буйрук, фирман, парман. Өкмөттүн амирин билеп болобу, деген бир жумушу чыгып кармалып калган го. Чондун амирине каршы чыккан оюбу? (Ш. Бейшеналиев).

АМИРАН (ар.) улуу даражалуу; буйрук берүүчү. Амираң, — деди Абдырахман аптабачы акырын, изат менен, — өзүбүз эле жайгарбайбызбы өз чактыбызды (Т. Касымбеков).

АМИРКЕН (ор. американский) маасы, лакталган булгаарыдан тигилген маасы. Амиркен маасы, к. намиркен.

АМИР ЛАШКЕР (ар.-ир.) эск. аскер башы, кол башчы.

АМЛЯК (ар.) 1. тар. Бухара хандыгынын убагындагы салыктын түрү. 2. тар. чон жер ээлери; жеке менчик жер. 3. мүлк, жеке менчик.

АМЛЯКДАР (ар.-ир.) 1. тар. айрым аймактарга салык салып туруучу мансап адамы, мансап ээси. 2. тар. Бухара хандыгынын убагында амлякдарды башкарып туруучу мансап ээси.

АММА I (ир.) бирок, ошондой болсо да. Амма лектин сен эс тарткандан бери минтип бир тасторкондо отуруп сүйлөшкөн эмеспиз же натуурабы? (Ж. Мавлянов).

АММА II (ир.) бардык, бүткүл. Атасы келсе кубанып, амма журту мнанып (сүйл.).

АММИАК (ор.<гр.) думуктургуч кескин жыттуу түссүз газ, азот менен кычкылтектин бирикмеси. Азот жер семирткичтеринин суудагы эритмелери аммиакка каныктырылып, суюк азот жер семирткичтери алынат.

АМНИСТИЯ (ор.<гр.) мунапыс, жогорку бийликтин чечими боюнча кылмышкердин жазадан жарым-жартылай же толук бошотулушу.

АМОРТИЗАТОР (ор.<лат.) урунууну, согууну басаңдатуучу түзүлүш.

АМОРТИЗАЦИЯ (ор.<лат.) атайын түзүлүштүн жардамы менен урунуну, согууну басаңдатуу.

АМПЕР (ор.<фр.) француз физиги А. Ампердин атынан; электр тогунун күчүн өлчөө бирдиги.

АМПЛИТУДА (ор.<лат.) термелүүдө нерсени тең салмак абалдан эң-алыс четтеши, термелүү арымы.

АМПЛУА (ор.<фр.) бир типтүү мүнөздөгү, актёрдун жөндөмүнө жана кебетесине шайкеш келген ролдор. Трагик актёр. Комик актёр.

АМПУЛА (ор.<лат.) жылчыксыз бекитилген, дарыны стерилдүү абалда сактоого ылайыкталган айнек идиш. Ампуланын учун колу менен тырс сындыра, шприцке сордурган Калыйдын кыймылы илберикпи (М. Сейталиев).

АМФИБИЯ (ор.<гр.) 1. жерде-сууда жашоочу омурткалуу жаныбарлар классы. 2. жерде-сууда өсүүчү өсүмдүктөр. 3. Кургакта жана сууда жүрө алуучу аскердик же транспорттук машина.

АМФИТЕАТР (ор.<гр.) 1. оюн-зоок өтүүчү аренаны айланта оруш тарта жайгашкан орундары бар античный курулуш. 2. азыркы театрларда парт. ден кийинки өрүштүү орундар.

АМЫР (ар.) өкмөт башчысы, аким, өкүмдар жана анын бийлиги. Аны айтып Текее кан, Амырында канча жан («Манас»).

АН (ир.) обон. Жаз келсе жердин жүзү жайнап турган, Ан салып булбул куштар сайрап турган (Эл ырлары).

АНААР (ар.) 1. бир кулак суу, агын суу. 2. түш. чон арык, тогон.

АНАЛИЗ (ор.<гр.) составдуу бөлүктөргө бөлүп иликтөө, талдоо, илимий изилдөө методу. Бир жуманын ичинде камгактай болуп арыктап, көңүлү ачылбай калганда гана врачка көрүнүп, анализи жаман болуп чыккандан кийин дароо борборго жеткирген (А. Текинбаев).

АНАЛХАК (ар.) чындыкты каалайм. «Кыргыз кырк кыздан тараган» деген жомокту жазган Мансур Халлаждин уулу Хусандин 922-жылы Багдад халифи дарга астырарда «мен чындыкты каалайм» деп айткан иминш. Ушуга байланыштуу илгерки кыргыз арасында «аналхак» деген кургак сөз тараган.

АНАР (ир.) түштүк жакта өсүүчү мөмө дарагы жана анын жемиши.

АНАРХИЗМ (ор.) мамл. бийликти, пролетариаттын тап күрөшүн танып, анархияны үгүттөөчү, марксизмге каршы майда буржуазиячыл агым.

АНАРХИСТ (ор.) анархизмди жактоочу.

АНАРХИЯ (ор.<гр.) коомдун уюшкан бийлик, закондору, жүрүм-турум нормалары жок кездеги абалы; баш-аламандык.

АНАТОМИЯ (ор.<гр.) тирүү организмдин формасы жана түзүлүшү жөнүндөгү илим.

АНБИЯ (ар.) дин. пайгамбар, өкүл.

АНВАР (ар.) жарык, жаркын, шоола, нур.

АНГАР (ор.<фр.) самолёт, вертолётторду сактоо, техникалык тейлөө жана оңдоо үчүн атайын жай.

АНДАБА (ир.) түш. шыбакчынын калагы. Шыбаганда да андаба менен эмес, колу менен шыбагандыктан салааларынын орду кырбуулашып билинип турат (Ш. Абдыраманов).

АНДАЗА (ир.) түш. диал. ой, пикир. Ооз деген дарбаза, чыга берет андаза (макал), к. андаша.

АНДАЛГАЗ (ир.) түш. диал. эрмендин, шыбактын бир түрү.

АНДАСА (ар.) геометрия (1924-жылга чейин эски кыргыз мектептеринде колдонулган термин).

АНДАША, АНДАЗА (ир.) ойлоону, ойго батуу.

АНДЕЛЕК (ир.) тез быша турган майда коон сорту. Сары анделек айдадым, Саратан айда кайнадым (Барпы).

АНДЫЗ (кырг.) кариндыз, дары чөптүн бир түрү. Махмуд Кашкаршин «Диван лугат-и-түрк» аттуу эмгегинде «андуз» деп аталып, жылкынын ичегин-карын ооруларын дарылоодо колдонулары айтылган. «Кариндыз» «карын+андыз» деген сөздөрдөн турушу мүмкүн. Мен күңгөйдүн андызы, Ай келин, сен тескейдин жалбызы (Тоголок Молдо). Аюу чачы, ак сокто, Андыз кылат аккан суу (Женижок).

АНЕКДОТ (ор.<гр.) кызык окуялуу, аягы күлкүлүү бүткөн оозеки кыска аңгеме. Эл арасында айтылган ар кандай күлкүлүү окуяларды, өткүр сөздөрдү Апендинин ысымына ыйгара бергендиктен Апенди жөнүндөгү анекдоттордун казынасы улам байый берген (КСЭ).

АНЖАМ (ир.) түш. үй керек-жарагы, эмерек, ат жабдык. Ат анжамы жерге салба (макал).

АНЖИР (ир.) субтропикалык мөмө дарагы жана анын жемини. Дарактын бышат боорунда, Анжир соңун турбайбы (Эл ырлары).

АНКЕТА (ор.<фр.) маалымат алуу үчүн суроолору бар барак. Толтураи сени менен деп ойлогон, Сүйүүмдүн анкетасы актай калды (Б. Базарбаев).

АНЕКЦИЯ (ор.<лат.) бир өлкөнү же анын бөлүгүн башка өлкөнүн басып алышы, күчтөп кошул алышы.

АНСАМБЛЬ (ор.<фр.) 1. бирдиктүү көркөм коллектив катары чыгуучу артисттердин тобу. 2. аткаруучулар тобу үчүн жазылган музыкалык чыгарма. 3. имараттардын, аянттардын, монумент жипопистин, скульптуранын композициялык биримдиги.

АНТ (кырг.) касам, каргануу. Аяна турган алым жок, Ант ичкендей каным жок (Токтогул).

АНТАГОНИЗМ (ор.<гр.) келишпес күчтөрдүн, тенденциялардын күрч күрөшүн мүнөздөөчү карама-каршылык.

АНТЕННА (ор.<лат.) радио толкундарды таратуучу жана кабыл алуучу түзүлүш.

АНТИФАШИСТ (ор.) фашизмге каршы күрөшүүчү. Испан элинин 1936—39-жылдардагы согушу антифашисттик кыймылдын тарыхынан көрүнүштүү орун алды (КСЭ).

АНТКОР (кырг.-ир.) 1. жандини, каргана берүүчү. 2. өтм. арам-за, кыттыр, залым. Адал тамак жебеген, Анткор залым арами (Тоголок Молдо). Анткор күлгөн митаам окшойт (сүйл.).

АНТОЛОГИЯ (ор.<гр.) түрдүү авторлордун тандамал чыгармаларынын, көбүнесе ырлардын жыйнагы. «Кыргыз поэзиясынын антологиясы» жарыкка чыкты (сүйл.).

АНТРАКТ (ор.<фр.) 1. спектаклдин көшөгөлөрүнүн, цирк, концертте бөлүмдөрдүн аралыгы; артисттердин, көрүүчүлөрдүн эс алышы, жасалгаларды алмаштыруу үчүн убакыт. Спектаклдин баштала элек, анан антракт имши! (К. Жусубалиев). 2. спектаклде көшөгө ачыларда ойнолуучу музыкалык чыгарма.

АНТРОПОЛОГИЯ (ор.<гр.) кишинин жаралышы жана эволюциясы, расалардын пайда болушу жана кишинин дене түзүлүшүнүн вариациялары жөнүндөгү илим.

АНЧА (ир.) ошончо. Аз күндүк жолдоочулук эки кызды анча сырааштыра алган эмес (Т. Сыдыкбеков).

АНШЛЯГ (ор.<нем.) спектаклдин, кинонун бардык билеттери сатылып кеткендиги жөнүндөгү жарыя.

АНГЕМЕ (ир.) 1. чогулуш, топ, жыйылыш. Айлына кетсен, Ак-балта, Ангеме-дүкөн курай жүр. Алыста Манас балачдын Ал-абалын сурай жүр («Манас»). 2. маек, маектешүү, сүйлөшүп отуруу. Ангемесин айтышып, Шыбырашын сүйлөшүп, Кырк баатыр жолго салганы («Манас»). 3. өтм. чатак, чыр, калаба. Ач кыйкырык, куу сүрөөн, Алечигр жаа, сыр жебе, Айтканына көпбөсөк, Азыр салат ангеме («Манас»).

АНГИ (ир.) 1. эшектин айгыры. 2. үйрү жок айгыр. Ангилери алышып, кубалашып, жарышып (Тоголок Молдо). 3. өтм. кажама, ичип-жей берме, үстөмдүк кылгыч. Кыз балам менни жаш болсо, Анги айгырдай кишенеп, Эки катын кас болсо, Кой, Жакалп бай сөзүңдү («Манас»).

АНГИ СУУ (ир.-кырг.) Кара нөшөрдө кокту-колоттон катуу агып түшкөн суу. Анги суу өндүр толуп келаткандай, Айылды каптады алар сел аккандай (А. Чоробасев).

АНГИРЕ (ир.) 1. шашылыш. Өлтүрөм деп Нескара Манас деген баланы Аябай аскер мол алып, Ангире жолго салганы («Манас»). 2. өтм. чоң жол, кан жол. Мындагылардын жумушка жарактуулары тиги ангире жолдун бузулган жерлерин оңдошуп, ага көз салышат, бир даары темир жолчулукта иштешет (Э. Борбиев).

АПАЗ (ар.) сөз, кеп. Бул кыйын иш!.. Кокус бирин бирин көрбөй калса, өлүп калышабы деп корком. Койчу, жаман апазды айтпачы! (К. Жантөшев); лебиз м-и бирдей.

АПАК-ШАПАК (ар.) таң атып кун чыгып келаткан маал. Нөкөн болуштун жигиттери таң апак-шапак болуп, торгой чулдурай берген кезде Чүй суусун кечип өтүп, Чөмүчтүн көлүнө жете келишти (Ш. Үмөталиев).

АПАП (кырг., эск.) эмдөө ырымы. Бала бир нерседен корккондо ырымдаганды билген киши сөөмөйү менен баланын тандайын көтөрүп, ап! ап! деп апаптайт. Өтө катуу корксо, «жүрөк куят». Кокуй, мунун жүрөгү түшүп калган го! Кемпир, апаптап кой, бол! (Ч. Айтматов).

АПАТ I (ар.) өлүү, каза табуу. Карачы, бир айылдан эле канча киши фронтто апат болду (Ч. Айтматов); апат м-и бирдей.

АПАТ II (ар.) бүлгүн, алаамат, кыйракан. Бирок бул жол менен эчелдеген жүргүнчүлөр жүрүп, эчен ат, төө, эшек жана эчен азаматтар дагы апатка учураган (К. Жантөшев).

АПАТИТ (ор.<гр.) форфор жер семирткичтери алынуучу минерал.

АПЕНДЕ (ир.) 1. төрө, улук. 2. чыгыш элдериндеги айлакер, акылман, куудул, адилет адамдын идеалы болгон фольклордук каарман. Апенде кандын азоо эшегин беш жылдын ичинде адамча сүйлөтүп берем деп, кандан эшек көтөргөндөй кездеме алып, эшегине жүктөп үлүнө келет. Катаны көрүп, «апенде, муну кайдан алдың?» десе, «Эшекти беш жылда адамча сүйлөтө турган кылып берем, ошонун акысы» дейт. «Ой, сен жинди болгонсунбу? Эшек кантип сүйлөсүн» десе, «ээ катын, беш жылга чейин же эшек өлгүсү бардыр, же кап өлгүсү бардыр» деген экен. 3. өтм. келесоо чалыш, чалагайым адам. Бирок анда окуунун мааниси эмне экенин билбеген эл, Дүйшөндү кыларга иш жок апендидей көрүшүп, чыласан окут, болбосо тин кой дегендей көрүшүп... (Ч. Айтматов).

АПНИЙМ (гр.-ар.) сүтүнөн дары алынуучу өсүмдүк. Апниймди эл мурун Ысык-Көлдүн башы тарапта жашаган дунгандар 1910-жылдан тартып кыргыздарга таратты. Бирок, кыргыздар апниймди өздөрү айдаган менен, аны тарткан жок, апниймчи келесоо болгон жок. Бул — элдин өзүнө бүткөн касиети. Ак мөңгү тоодон жел келет, Апнийм гүлдү термелет. Аралап бассак окшошуп, Ак, кызыл гүлдөр теңселет (Эл ырлары).

АПКЕЧ, АПКЕШ (ир.) эки учунда чака илгичи бар пийиндеп суу ташуучу курал. Бала кезинде дайыма апкеш менен суу ташыр элем (сүйл.).

АПКӨЙ (өзб.) көйүткөн, амалдуу. Бир тыбын акы албай кара тамагы үчүн, Кайназардын каткыра сүйлөгөн апкөй тили үчүн, берик иштеп жүргөн туугандары да көп (К. Жантөшев).

АПОРТ (ор.) алма сорту. Өзгөчө баякка жанагы кызыл алма, апорт жакшы болот. Тетиги жогорку көк этек апорттун мекени (А. Стамор).

АППАРАТ (ор.<лат.) 1. белгилүү бир жумуш аткарууга ыңгайлаштырылган механикалык түзүлүш, аспап. Шагыл бетинен кум менен кар шыпырган борошодой ышкырып-үшкүрүп жатып чалдыбар аппараттан үн чыкты (Ч. Айтматов). 2. кандайдыр бир башка-руу тармагына тейлеген мекемелер, уюмдар. Мамлекеттик аппарат.

АППЕНДИКС (ор.<лат.) мөңдүн туюк учундагы курт сымал өсүмдүк, сокур ичеге.

АППЕНДИЦИТ (ор.) аппендиксдин, сокур ичегинин сезгениши.

АПШЕТИТ (ор.<лат.) табит, тамакка болгон пейил. Бүтүн баланын аппетити жакшы (сүйл.).

АПРЕЛЬ (ор.) календарь жылынын төртүнчү айы. Апрельдин башы болгону менен күн эли жылай элек (Ө. Даникеев).

АПСАЛА, АПСАНА I (ир.) 1. жомок, уламыш. ...арнет баамы менен анын апсана тамашасына балкып, жүрөгү көкүрөгүн жарып чыкчуудай түрсүл согуп атканын байкады (К. Сактанов). 2. өтм. калп, айың, ойлоп чыгарылган. Арамдыгы чын болсо, Азыр кармап соёлук, Алалдыгы чын болсо, Андай апсана сөздү коёлук («Манас»).

АПСАЛА II (ар.) 1. соолуу, шөлбүрөө. 2. өтм. шалпысы бошоо, суз тартуу. Анын апсаласы түшүп кетти. Анын апсаласы суз (сүйл.).

АПСУН (ар.) дин. сыйкыр, дуба. Апсуң окуп алыптыр. Жалгыз келген Саманар Алтоо болуп калыптыр («Манас»). Апсуңга арбалкапсып, жубайы аны кирпик какпай, кадала тиктеп калган («Чалкап»).

АПТА (ир.) жети күн, бир жума. Апта сайын, ай сайын, Аралап борбор шаарымды, Маскөөгө барып өткөн жыл, Ачып келдим Багымды (Тоголок Молдо). Асмандын ирени бузулуп, кар аралаш

жаан башталды. Аптасына көз ачырбаган жаан (Ч. Айтматов).

АПТАБАЧЫ (ир.-кырг.) 1. кан, бектердин колуна аптаба менен суу куюп, кызмат кылган адам. Аптабачы жигит сунган чайды чала кармап колуна жаба төгүп алды (Т. Касымбеков). 2. Кокон кандыгында мансаптын бир түрү. Аптабачы деген бар, Аябай малды жеген бар (Тоголок Молдо). — Оозмо-ооз сүйлөшкөн болсо баякка келер беле... аптабачы ишим... (Т. Касымбеков).

АПТАМА, АПТАБА (ир.) колго суу куюучу койбойгон узун моюндуу кумган. Ал Бокмурун баладан Аптама чыкты алтындан Асеми журттан артылган («Манас»). Арка чачы чубалып, Алганым болсо Урпукан, Аптамага суу алып (Тоголок Молдо).

АПТАП (ир.) 1. күн. Ийип турган булак көзү бүтөлдү. Тийип турган аптап өчүп, түн келди (С. Жигитов). 2. күндүн нуру, күндүн лебиз, күн чубак. Күн төбөгө чыгып, аптабы кокут ичине уюган маалда бала бийик шыраалжындын түбүнө кирип кетет (Ч. Айтматов). Аптапта алтын сарайсың, Алдырткан мени карайсың (Токтогул).

АПТЕКА (ор.<гр.) дарыкана, дары-дармек жасоочу жа-дары, түрлүү медицина товарларын сата турган жай. Аптекадан түрдүү-чө дары алдым.

АПТИ БАШАРА (ир.) кебете, кебете-кешпир, түр. Ой сенин апти-башараң куруп кетсин!

АПТИЕК, АПТЭЭК (ир.) дин. 1. курандын жетиден бир бөлүгү. 2. революцияга чейинки мектептерде окуу куралдарынын бири. Аптиек окуп кат кылдың, Алданын сөзүн жат кылдың (Токтогул). Молдодон окуган балдар «Аптиек», «Куран» окушар эле (Т. Сыдыкбеков).

АПТОРОЙ, АТБОРОЙ (ир.) жер бети, жер жүзү. Апторойду сыдырып, Жердин бетин кылдырып («Манас»).

АПУУ (ар.), к. гафу.

АПЫ I (ар.) дары болуучу. Апы деген бир дары, Атайын издеп алдырды («Манас») (кыргыз тилиндеги «апыч-үпүч» деген кош сөз да ушундан).

АПЫ II (ар.) түш. диал. төлөм, төлөө, акы. Устанын апысын төлөө керек (сүйл.).

АПЫЗ (ир.) акын, көп ырды жатка билген адам; ырчы. Мен ырдайын бир саат, Апыздар бир нас тура тур («Эл ырчылары»), к. кафиз.

АР I (ар.) уят, намыс. Ары жок кулкүчү, санаасы жок уйкучу (макал). Эр ачтан өлбөйт, ардан өлөт (макал).

АР II (ир.) бардык, ким болбосун, эмне болбосун. Кылычты ар ким байлапат, Кыябына келгенде, Кандай жигит шайланат (ылакап). Ар дайым (ир.-ар.) — бардык учурда. Ар дайым менин тилимди алып жүр. Ар качан (ир.-кырг.) — дайыма, бардык учурда. Ар качандан бир качан Тентектикти койбойсуң (сүйл.). Ар кез (ир.-кырг.) — бардык убакта. Ар ким (ир.-кырг.) — ким болбосун. Ар ким ич оорусун өзү билет (ылакап). Ар кыя (ир.) — ар түрдүү. Ар балта айтып ар кыл кеп, Уруксат сурап токтоду («Манас»). Ар убакыт (ир.-ар.) — дайыма, ар качан. Алтын менен күмүштөй, Ар убакта жылтылдайт (Токтогул).

АР-НАМЫС (ар.-ир.) уят-сыйыт. Ар-намысты ойлобой, Эл кылдырып, кайырды, Сурап келе жатамын (Токтогул). Атанын болсоң баласы, Ар-намысты ойлоңуз (фольк.).

АРАА (ир.) жыгач, темир таарый турган курал. Азаматтын мыктысы, Жыгач кескен араадай (ылакап).

АРАБА (ар.) унаа чегилүүчү төрт же эки дөңгөлөктүү жүк, жүргүнчү ташуучу шайман. Итке араба, чананы, Салганын айт, Токтогул (Токтогул).

АРАБАКЕЧ (ар.-ир.) араба менен кире тартуучу адам. Жарыясы сен айт, садага, — деди арабакеч балага (Ө. Даникеев).

АРА-БЕЧЕЛ (кырг.-ир.) жүнү бош, аран жан.

АРАЗ (ар.) касташуу, таарынышуу, жоолашуу. Эки тууган араз болсо, калыс тууган жараштырат (макал).

АРАЗАТ (ар.) өтм. арабөк калуу. Арманда жалгыз сыздоодо, Алар төртөө, мен жалгыз, Аразат калдым кыстоодо («Сарынжи-Бөкөй»), к. арасат.

АРАК (ар.) спирттүү ичкилик. Арак ичкен тойдо мас, акылы жок күндө мас (макал). Арак деген арамдын Азгырганын карагын («Манас»).

АРАККАНА (ар.-ир.) арак-шарап ичиле турган жай. Кээ бир эси жок жалкоолор аракканадан чыкпайт (сүйл.).

АРАК САМЫН (ар.-ир.) атыр самын, жыттуу самын.

АРАКЕТ (ар.) 1. кыймыл, чара. Аракет бар жерде берекет бар (макал). Аракет кылсаң эринбей, Тоёт кардын тилебей («...санат-насыят...»). 2. өтм. айла, амал. Аракет Кошой кылганы, Аягы чыкпай, бу шымдан, Ажыбай менен Чалыбай, Экөөнө көзүн ымдады («Манас»).

АРАКЕЧ (ар.-ир.) 1. арак чыгаруучу, арак кайнатуучу. 2. аракка берилген, арак ичип бузулган адам, алкоголик. Сандан чыккан арапел аёосуз күрөш ачуу керек (сүйл.).

АРАККОР (ар.-ир.) арактан башы чыкпаган, аракеч, арактан бузулган, алкоголик.

АРАМ I (ир.) 1. тынч, жай. Кечке арам албай иштедик. 2. өтм. жыргал, пайда, үзүр. Беш түлүктөн мал жийдим, Беш чака пулча арам жок («Манас»).

АРАМ II (ар.) 1. дин. тыюу салынган, уруксат кылынбаган. Эшектин күчү адал, сүтү арам (макал). 2. өтм. тескерин, бузук, жаман, 3. өтм. кара ниет, жамандык сактаган. Анын арам ою кара жөргө-мүштөй нары-бери алдастап тор чатып жатты (Т. Касымбеков), 4. өтм. курулай, пайдасыз, азаптуу. Араң жеттим элиме, Арам терден кутулуп (Токтогул). Арам кан — бузулган кан, дарт көргөн адам. Арам өт — керексиз семиздик. Арам тер — пайдасыз өмгөк, курулай мээнет. Арам иш — кастык иш, коомго зыян иш.

АРАМЗАА, **АРАМЗАДА** (ар.-ир.) 1. дин. никесиз туулган. 2. өтм. кылды, куу, кытыр, митаам. Ала жылкы жоголбойт, Арамзаа адам оңолбойт (ылакап). Арамзаанын куйруту бир тутам (макал).

АРАМИ, **АРАМИИ** (ар.-ир.) оңбогон, оңбогур. Кудай өзү ачсын сагыр багылды, Көк экенсин, Бек экенсин, арами (Т. Байзаков).

АРАМ ПОРОС (ар.-ир.) арам ишке жакын, бузук ишке ынак. Кээ адам арам порос, ууру — кески, Өмүрүндө арамдык менен күнү кечти (Тоголок Молдо).

АРАМПӨӨШ (ар.) 1. уятсыз, бузук, бети жок. 2. өтм. куу, митаам, арамзаа.

АРАПА (ар.) 1. дин. курман чалуу майрамынын алдынкы күнү. 2. өтм. майрамдын алдынкы күнү. Анын себептеринин баарын Саяк майрамдын арапасындагы кечте түшүндү (Ш. Абдыраманов).

АРАСАТ, **АРАЗАТ** (ар.) 1. дин. мусулманлардын ишениминде: тиги дүйнөдө чоң сурак болордо чогула турган майдан. Кыямат күнү бардык адам баласы кайра тирилип, андан соң Арасат деген жайга барат (К. Карымбаев). 2. өтм. эки арада калуу, эки анжы болуу, дендароо болуу. Азырынча өч кайсы кандыкка карабай арасат калган ушул жердеги биз көрүнобүз (К. Жантөшев). Мурдатан ишке урунбай, Акыры болбо арасат (Барпы).

АРАШАН (монг. аршан — булак) жер астынан чыккан дарылык касиети бар жылуу суу, Аралап жердин жүрөгүн, Оргуштап кайнайт арашан (А. Токомбаев). 2. өтм. өтө бышкан, эзиле бышкан өт. Арашан кайнатып бер (сүйл.).

АРАЧЫ (кырг.) урушуп же чатакташып калган кишилердин арасына түшүп, калыстык кылган адам. Күндөн күнгө күч алды, Ал жеткенди сабашуу. Аргасыздан көп келди, Бөлөк элден арачы (А. Чоробаев).

АРБАЙЫ СУУК (ар.-кырг.) кебетеси суук, түрү суук. Ох, өлтүрүп көй жаздадым го, арбайы суук! Теринди тетирсинен сыйрып алайыбыз? (Ш. Абдыраманов).

АРБАК (ар.) 1. дин. жан, тын (рух деген сөздүн көптүк түрү). 2. өтм. дин. өлгөн адамдардын жаны, тыны. Урматтуу атам Сагынган Укту бекең арбагың? (Токтогул). Алты жыл арбак сактаймын, досум, Арбагыңды аактаймын, досум (Тоголок Молдо). 3. өтм. данк, даңаз, сыймык, бедел. Алтыммыш жашка чыкканча, Элин сурап жүргөнү. Арбак конуп башына, Аны алла таалам сүйгөнү («Манас»).

АРБАЧ, **АРБАНЫЗ** (кырг.) чарчабаныз, арыбаныз, иш илгерин! Ангыча алдынан Ак кеме жолугат, «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» деп учурашмак (Ч. Айтматов). Арбаңыз, байбиче! Жакыны турасыңарбы? — деп калды (С. Жигитов).

АРГАМЖЫ (монг.-кырг. аргамж) аркан, узун жип. Астында түн кучактап, алай-дүлөй чамынган Байдамтал, люлька кишинин башы айланарлык аргамжы бою бийиктикте (Ч. Айтматов).

АРБАП (ар.) башчы, башкаруучу, кожоюн.

АРГЕН (ор. орган < гр. органон) музыкалык аспап. Куса болдум, уксам дейм, Аргендей болгон үнүндөн (Эл ырлары).

АРГУМЕНТ (ор. < лат.) далил, ыспат.

АРГЫЧ (ир.) түш. диал. бийлөө, секирип бийлөө. Ашула айтып, аргыч атып ойнойт.

АРД (ир.) ун. Совхоз менен колхоздун, Иштеткени мал болот. Таза болсо ар ишин, Таш чайнасаң ард болот (Эл ырлары).

АРДА (кырг.) кысыр эмал мал.

АРДАП (ир.) 1. карындыз жана ун кошуп жасалган мүнөз тамак. 2. өтм. ачкачылык, жокчулукта ичилүүчү мытан.

АРЕНА (ор. < лат.) 1. цирктин орто жериндеги оюн көрсөтүлүүчү аянтча. 2. өтм. майдан, ишмердик майданы.

АРЕНДА (ор. < пол.) 1. имарат, жер ж. б-ды акы төлөп убактылуу пайдалануу. 2. ушундай пайдалануу үчүн төлөнүүчү акы.

АРЗАВАС (ар.-ир.) даназасы, авазы, дүңү. Койчу, ошо жылы

Карабайдын үйүнүн арзасы жыл маалына созулду (Ж. Мавлянов).

АРЗАН (пр.) 1. баасы төмөн. Арзан эттин сорпосу татыбайт (макал). 2. өтм. оной, оор эмес. Сөздүк түзүү арзан иш эмес (сүйл.).

АРЗЫК (кырг.) ак чопо. Тамдын босогосунан аттары менен Бурканов үйдүн ичине көз чаптырды. Зымылдата арзык менен шыбалган экен бөлмөлөрдүн ичи (Ж. Мавлянов).

АРЗУУ (кырг.) каалоо, самоо, энесө, тилөө. Мен сени самап, ашык болуп, арзып келдим (Тоголок Молдо).

АРИЕТ (ар.) 1. уят, намыс, ар. Ариеттүү эр жигит. Ар качан болот элге баш (Барпы). 2. өтм. өлүк карызы, аш, жөрөлгө. Душман көзүнө салтанат, тууган көзүнө урмат болгудай кылып Жаманкул агандын ашын берейин, ариетин кылайын (Т. Касымбеков).

АРИИНЕ (пр.) албетте, ооба, так ошондой. Арийне.., азырынча таарынып кетти (К. Жантөшев).

АРИН (пр.) 1. жибек. 2. өтм. назик токулган кездеме. Айжамалдын башында таза жуулган ак арин жоолук.. Чети күмүш саймалуу (Ж. Мавлянов).

АРИП (ар.) 1. тамга. Алтынчыга көчтү дагы. Длинге арип тааныганды билбейт деген эмне жорук (А. Текинаев). 2. өтм. сыйкыр, дуба, айла. Бул пери ургурдун амалы, Арип дуба салыптыр, Мейли терек, мейли тал. Адам болуп калыптыр («Манас»).

АРИСТЕ (пр.) бойго жете элек, жаш. Аристеги жаш бала (сүйл.), к. наристе.

АРИФМЕТИКА (ор.<гр.) математиканын бөлүмү, сандар жана алар менен иштелүүчү амалдар жөнүндөгү илим. Эки жерде эки төрт дегендей болуу керек, алгебрага алпарчу арифметикадай. Сырттан жөпжөнөкөй (А. Токтогулов).

АРИФОМЕТР (ор.<гр.) арифметикалык амалдарды аткаруучу чакан машина.

АРИЯ (ор.<итал.) жеке үнгө арналган музыкалык чыгарма (адатта операнын бөлүгү). Минжылкиев Мефистофельдин ариясын аткарды (М. Байжиев).

АРК (пр.) коргон, сепил. Коргон урсан арк болот, Дарбаза урсан берк болот (ылакап).

АРКЕН (ар.) негиз, устуу, түп.

АРКЫТ (кырг.) көөкөр. Алтын ооз аркыттан Ууну куйду султанга («Манас»).

АРМАН (пр.) көксөө, арзуу, ишке ашпаган үмүт. Кошой, Төштүк алпам бар, Арманым жок кудайга, Аш башкара калкым бар («Манас»). Жүрөгүнө көл болуп чогулган арман-күйүтү тосмону жарып кеткен агын сыяктуу (Ч. Айтматов).

АРМИЯ (ор.<фр.) 1. мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн жыйындысы. 2. өтм. адамдар тобу. Каарман кызыл армия эрлерибиз, Сыймыктанат сени менен элдерибиз (Шамей Токтобай уулу).

АРСЕНАЛ (ор.<фр.) курал-жарак жана ок-дары склады.

АРТЕЛЬ (ор.) кесиптеш адамдардын келишин боюнча кирешеге баары ортоктош, жалпы жоопкерчиликтүү бирикмеси. Карыя отузунчу жылдары артель курулганын, Кумарыктан өзөндү буруп арык чалканын бажырап айтып берет (К. Жусупов).

АРТЕРИЯ (ор.<гр.) жүрөктөн бардык органдарга жана ткандарга кан жеткирүүчү кан тамыр тармагы. 2. өтм. кан жол, суу жолу.

АРТИЛЛЕРИЯ (ор.<фр.) 1. түрдүү калибрдеги жана түзүлүш-

төгү ок атма куралдар жана алар менен жабдылган аскер түрү. 2. ок атма куралдар, алардын түзүлүштөрү ж-а колдонулушу жөнүндөгү илим.

АРТИСТ (ор.<фр.) искусство чыгармаларын аткаруучу адам (ырчы, музыкант, актёр). Кыргыз артисттеринин саны да көбөйдү, сапаты да артты («Сов. Кыргыз»). Сенин чоң атаң койчу эле, эми ошол жаман чоккой койчуңун небереси сен минтип атактуу артист болдуң, бүт дүйнөнү кыдырып жүрөсүң (М. Байжиев).

АРУУ I (кырг.) таза, пак. Аруудай болгон ууз бетим, Ак кажыр талап коёт бейм («Семетей»). Адам менен аттын ортосундагы айырмачылык бир гана: ат күңүлөбөйт, биринин даңкына биринин ичн күйбөйт. Ат жаныбар ич күйдүктөн аруу жаралган (Ч. Айтматов).

АРУУ II (кырг.) 1. талма оору, эстетме оору. Анын бүгүн аруусу кармап калыптыр (сүйл.). 2. түш. дилал. көзгө түшкөн ак, көздү жапкан чел.

АРХАИЗМ (ор.<гр.) 1. эскирген же колдонулуудан чыгып калган сөз, сөз түрмөгү, же грамматикалык форма. 2. өтм. эскирген көрүнүш, эскирини калдыгы.

АРХЕОЛОГ (ор.) археология боюнча адис. Асылбек карыя сандыктын түбүндө саргайган кагазды археологдор миң жылдык табылганы жер астынан этият алып чыккандай, бизге аста көрсөттү (К. Жусупов).

АРХЕОЛОГИЯ (ор.<гр.) материалдык маданияттын сакталып калган эстеликтерин боюнча адам коомунун өткөндөгүсүн иликтей турган илим. Археологиялык казбалардан табылган эмгек куралдары Арменияда төртүнчүлүк доордун биринчи жарымында эле адамдар жашаганын далилдейт (КСЭ).

АРХИВ (ор.<лат.) 1. эски документтерди, мамлекеттик иш кагаздарын ж.б. сактоочу мекеме. Тар, ылай, чалчык көчөлөрү бар калаанын сүрөттөрүн архивдерден табарың (К. Жусупов). 2. айрым адам, мекеме же коомго тиешелүү каттардын, документтердин, кол жазмалардын, сүрөттөрдүн жыйындысы.

АРХИТЕКТОР (ор.<гр.) архитектура боюнча адис, маман адам.

АРХИТЕКТУРА (ор.<лат.) имараттарды жана курулуштарды куруу жана көркөмдөө өнөрү; курулуштун, имараттын стили, мүнөзү.

АРЧЫ (кырг.) айрандан бышып жасалган май. Арчы жыйып алган соң, Куба курут, сары май Саидгына салган соң (Токтогул).

АРШЫ АГЛА (ар.) эң жогорку асман, эң үстүңкү көк. Асман жакка караса, Аршы агла көрүндү («Манас»). Эки колдоп ат дорбону ачканда, Элдин баары акча салди «бысмылда». «Периштелер жөлөмөлөп жүрөт — деп, Аршы агла алтынчы кат асманда» (А. Чорбаев).

АРЫЗ (ар.) өтүнүч, дат, тиленүү. Падыша төрөлөрү, улуктары кедейдин арызын кулагына илбеди («Эркин-Тоо»). Ак тулпарга минип, Арыз-арманын айтты эми («Манас»).

АРЫП (ар.) 1. тамга, жазуу тамгасы. 2. өтм. амал, айла. Ат-танарда катышы, Арып менен кеп айтат: «Бүгүн келгин» деп айтат (Тоголок Молдо). 3. өтм. дин. сыйкыр, дуба. Жыл өткөрүп, энеке, Арынгап коюп төрөбүн, Асылдаң калган баланы («Семетей»), к. арип.

АРЫП ДУБА (ар.) дин. сыйкыр, дарым. Арып дуба салыптыр, Мейли терек, мейли тал, Адам болуп калыптыр («Манас»).

- АСА I** (ар.) өлүм кайгысы, өлүм ыйы. Алты катып асага барса, ар кимиси өз арманын айтат (макал), к. аза.
- АСА II** (ар.) таяк. Дубаналар, сопулар, Асалары шаркылдап (Токтогул).
- АСА-МУСА** (ар.) дубана, календер-дербиштин таягы. Анын анык календер экенине... колундагы аса-мусасы, ийинине асыган жаман куржуну да күбө болуп турат (К. Жантөшев).
- АСАБА** (ар.) желек, туу, байрак. Асаба колдо калкылдап, Өткүр болот зулдукор Чоролордо жаркылдап («Манас»).
- АСАБУД ЖАННАТ** (ар.) дин. бейниште жашоочу, бейиш ээси. Асабуд жайнат деген бул курандын эки сабын Шааркан жаттап алган (Ж. Мавлянов).
- АСАЛ** (ар.) бал. Тамагыңды жибитет, Асал кошкон майы бар (Барпы), к. асел.
- АСАН I** (ир.) оной, жеңил. Илим алуу деген асан иш эмес. «Илим алуу — ийне менен кудук казгандай» дейт элдин акылман макалында (сүйл.).
- АСАН II** (ар.) сулуу, көркөм, кооз.
- АСАН КАЙГЫ** (ар.-кырг.) 1. Уламыш боюнча ойчул, акылман, абдан боорукер адам, элдин оор турмушуна абдан кайгырган. Эл бейпил турмушта жашагандай жайлуу мекен издеп, жер кезип жүрүп каза тапкан делет. 2. курулай капалана берген, кайгы баш. Асан кайгы азамат Эри өлгөн катындай (ылакап).
- АСАН-ҮСӨН** (ар.) 1. Мухамеддин жээндери. — Хасан, Хусанн. 2. кыргыздарда эгиз эркек балдарга коюлуучу ысым. Энем Асан-пурунун суу тамчыларында сынышынан пайда боло турган кубу-танын так үстүндө албын түстө кубулжуган татынакай асан-үсөн илиппи туруптур (С. Жигитов).
- АСАР, АСЕР** (ар.) 1. таасир, из. Анын сүйлөгөн сөздөрү отур-гандарга кенедей да асар катырган жок (Т. Сыдыкбеков). 2. чы-гарма, басылып чыккан эмгек. Татар жазуучусу, акыны Абдулла Тукайдын асарларынан кыргыздардын кабары болгон (А. Током-баев).
- АСАС, АСАСИ** (ар.) түш. диал. негиз, негизн.
- АСАТ** (ар.) 1. арстан, шер. 2. өтм. түш. диал. айдын аты. 22-июл-дан 21-августка чейинки мезгилге туура келет.
- АСЕЖ, АСАЛ** (ар.) бал. Аселден таттуу, каухардан кымбат жообуңузду күтүп турабыз, жеңе (К. Жантөшев).
- АСИП I** (ар.) түш. диал. быжы (тамактын аты).
- АСИП II** (ар.) буюрган кешик. Шашпа, буюрган асиптен жеп кет (сүйл.), к. асип.
- АСИР, АСЫР** (ар.) кылым, доор, заман. Адам уулу аталган. Өткөн пезен замандан. Табыйгаттын иши бул Асир сайын жаңырган.
- АСИРЕТ** (ар.) кайгы, капа, жапа. Андап уккун аразыңды, Аси-рет кайгы кебимди («Манас»). Элимден азып, кайгы жеп, Асиретти көп тарттым (Эл ырлары).
- АСКЕР** (ар.) черүү, кошуун. Аскер селдей каптады. Аг жеткен жерди таптады («Манас»). Дүйшөн болсо аскерге кеткен экен (Ч. Айтматов).
- АСКИЯ** (ар.) какшык, шылдың, келеке, тамаша. Бир бирин ас-кылап сөзгө кармап, Кээ-кээде көтөрүлөт каткырыктар (Эл ыр-лары).

- АСМАН I** (ир.) көк. Түпсүз деңиздей түнкү асман көгөрөт (К. Жантөшев). Залим байлар, ак сөөктөр иш башынан куулуп, барса келбес сапарга айдалып, аягы асманга келген күн («Эркин-Тоо»).
- АСМАН II** (кырг.-монг.) бычылган бука, теке, коңкор.
- АСМАН III, АСПАН** (ир.) Ирандагы соода, өлөр жайы өнүккөн чоп шаардын бири — Исфахан шаарынын атынан. Манас баатырдын ак келтесен ошол Исфахан шаарында жасалган имни. Арстаныңдын Ак келте Ортосу болот, оозу албарс Түтүнү туман, түбү Асман («Манас»).
- АСПАП** (ир.) курал, жабдык. Бирок, мындагы эл эгин айдоону күт кылбагандыктан жана аспаптары жетишпегендиктен, эгинди көп айдашпайт (К. Жантөшев).
- АСПИ** (ир.) 1. түш. диал. ат, жылкы. Аспиден канча салалык, Айлатыч арбын аладык («Манас»). 2. түш. диал. чыгыш элдеринин календарындагы жылкы жылы.
- АСПИЕТ** (ар.) сактоо, ыйык көрүү, аздектөө. Үйгө жетсен, кем-пирин экөөбүз сени аспиегетпеген багып алабыз, — деп кобурап турду Танабай (Ч. Айтматов).
- АСПИРАНТ** (ор.<лат.) илимий же окутуучулук ишке даярда-нып жаткан адам. Элүү дипломниктин ичинен аспиранттыкка жал-гыз Тендикти алды (М. Байжиев).
- АСПИРАНТУРА** (ор.) жогорку окуу жайында же илим изил-дөө институтунда окутуучу жана илимий кадрларды даярдоо сис-тема. Дипломду жакшы коргоп, аспирантурада калган өзүм деп ойлобо (М. Байжиев).
- АСПИРИН** (ор.<нем.) ооруну жана эт ысыганда басаңдатуучу дары. Башын ооруса аспириин ич, басылып калат (К. Жусупов).
- АССАЛООМУ АЛЕЙКҮМ** (ар.) сага, сизге тынчтык болсун, Ассалоому алейкүм Ак сакалдуу калпабыз (Токтогул).
- АССАЛООТУ ЖАНАЗА** (ар.) дин. өлүк намазы, өлгөн адамга атип окулуучу намаз. Ассалооту жаназа! деп, үч-төрт киши Сансыз-дын өлүгүн сыртка чыгарышты (К. Жантөшев).
- АССАМБЛЕЯ** (ор.<фр.) кандайдыр бир уюмдун, көбүнессе эл аралык уюмдун жалпы чогулушу. Бириккен Улуттар Уюмунун Ге-неральный Ассамблеясынын ХХХ сессиясы Нью-Йоркто ачылды («Сов. Кыргыз»).
- АССИМИЛЯЦИЯ** (ор.<лат.) 1. окшошуу. Тилдик ассимиляция. 2. тилин жана маданиятын жоготуп, бир элдин башка элге кошу-луп сиңип кетиши.
- АССИСТЕНТ** (ор.<лат.) илимий иште же операция жасоодо профессордун же врачтын жардамчысы. Турганы ассистентка бол-сом. А кишиге баа берүүнү мага ким коюптур. (Ө. Даникеев). Сиз ассистент болуп бериңиз бүгүн (М. Сейталиев).
- АССОРТИМЕНТ** (ор.<фр.) соода ишканасындагы товарлардын сорттору жана түрлөрү. Партия калкты зарыл товарлар менен кам-сыз кылууну, алардын ассортиментиң кеңейтүүнү жана сапатын жогорулатууну өзгөчө маанидеги иш деп эсептейт («КМ»).
- АССОЦИАЦИЯ** (ор.<лат.) бир түрдөгү кызмат аткарган адам-дардын же мекемелердин бирикмеси.
- АСТА** (ир.) акырын, жай, сабыр менен. Адам болмок аста-аста, Айбан болмок бир паста (ылакап).
- АСТАВДИЛ** (ир.) чын жүрөктөн, чын берилип, чындыгы дил ме-нен. Кемпир-чал уягынан сыр жашырып, келгендер менен астай-

дия учурашты (Ч. Айтматов). Көңүл бөлсөн ар бөлмөнүн ичинде, Ар жазуучу астанды өз ишине (С. Жусуев).

АСТАНА (пр.) босого, жер босого, табалдырык. Акылман аталардын сөзүн айтам, Аттаган астанадан бакыт тапкын (Т. Мияшев).

АСТАПУРУЛДА, АСТАКПУРУЛДА (ар.) дин. 1. о кудай кечпире көр. Астапурулда... деп, бери четте отурган Түпкатар молдо ары карай кыйшай түштү (К. Жантөшев). 2. өтм. ачуусу келгенде, жини келгенде «кудая тобо» деп, өзүн-өзү токтоотуу. Астапурулда, ушу бала менин жинимди келтирип турат, эмне кылып жиберсем (Т. Сыдыкбеков).

АСТАР (пр.) кийимдин ичлиги. Чапандын астары жибектен иштелген (сүйл.).

АСТМА (ор.<гр.) жүрөктүн же бронхалардын жапа чегишинен улам думутуу, тумчутуу менен мүнөздөлгөн оору. Ал кишинин астма оорусу болсо керек эле (сүйл.).

АСТРА (ор.<гр.) түркүн түстөгү гүл ачуучу, кооздук үчүн өстүрүлүүчү өсүмдүк. Сенде Зуура Сооронбаеванын «Астра гүлдү» деген китеби барбы? (сүйл.).

АСТРОНАВТ (ор.) астронавтика боюнча адис; космонавт.

АСТРОНАВТИКА (ор.<гр.) учуучу аппараттардын аалам мейкиниде учушу жөнүндөгү илим; космонавтика.

АСТРОНОМ (ор.) астрономия боюнча адис.

АСТРОНОМИЯ (ор.<гр.) асман телолору, алардын пайда болушу, түзүлүштөрү, кыймылдоо закондору, химиялык составы жөнүндөгү илим.

АСТЫ, АСТИ (ар.) эч качан, эч бир, такыр. Коркпо, бу Дүйшөв мугалимдин айтканы менен болсоң, асты кор болбойсуң (Ч. Айтматов). Байларга бар, орозо. Ачка отурган аш таппай, Асты бизге жолобо (Барпы). Асти, адамга кыянат иш кылбаска, адамга жамандыкка барбаска касам ичсин бул кургур (С. Өмүрбаев).

АСФАЛЬТ (ор.<гр.) жолго, майданга төшөлүүчү курулуш материалы. Асфальтталган кара жол, Айланада жымылдайт (Шамей Токтобай уулу).

АСЫЛ I (ар. асыл) 1. бекзат, каны таза, мыкты; кымбат баалуу. Асыл — таштан, акыл — жаштан (макал). Асыл жүрөктүү бир канча адамдар жөнүндө биз мурунтан эле жеткирип айта турган болмыз (Ч. Айтматов). 2. өтм. ыйык, касиеттүү. Тигине жатат мелмилеген асыл Фергана (Т. Касымбеков).

АСЫЛ II (ар.) негизги, түпкү, алгачкы. Асылы ишчи оң болот (сүйл.). Документтердин асыл нускасына кол коюлду (А. Токомбаев).

АСЫЛ III (ар.) түшүм. Какыр жерди гүлдөтүп, Асылына мол баткан (Ж. Бөкөмбаев). Бозоргон чөлдө көгөрүп, Асылы күрүч көбөйүп Шалы бүткөн аккан суу (Барпы).

АСЫЛ ЗАТ, АСЫЛ ЗААДА (ар.-пр.) тектүү, теги асыл, бекзат, бек заада.

АСЫЛКЕЧ (пр.) 1. тамашкай, шылдыңчы. 2. өтм. сүйгөн, эркектен, жакшы көргөн. Ышынбай жоого тийиңиз, Асылкеч жарым экен деп. Батыр, оюңузга ала жүрүңүз («Манас»).

АСЫР, АСИР (ар.) доор, кылым, жүз жыл. Нечен катмар асырлар мурун алардын оозунан түшкөн асыл маани сөздөрдү ушу кишини аркылуу кайра оозуна салып, бал шимүүр шимген бала сыяктуу ширесине канды (Т. Касымбеков).

АТ (кырг.) бычылган эркек жылкы. Ат багар, ат токуур — эркек бала. Ат тиш — мык суургуч аспан; Ат соорусун салуу — жоого туруштук бере албай, качып жөнөө (артынан аттын соорусу гана көрүнүп калат). Ат кара тил болгондо — мал көккө тойгондо (көк жеген малдын тили карарат). Аттын майыны берүү — аттын күчүн берүү, убактылуу пайдаланууга күчүн берүү. Ат тезегни кургатпоо — улам-улам келе берүү. Мамыга байлаган аттын тезегни кургай электе дагы келүү. Аттан көтөрүп алуу — өтө чоң сый көрсөтүү, абдан урматтап тосуп алуу. Аттын жаманы тарна — 18-кылымда жоголуп кеткен, тукум курут болгон жылкы. Кыргыздар да асыраган болуу керек.

АТАА (ар.) белек, буюрган, сый кылып берген нерсе. Мейли, мусулмандар, бул жер корук жер, мейли бүгүнкө калгыла, а эртең кудай атаа кылган багытка кетерсиңер а? — деди (Т. Касымбеков).

АТАКА (ор.<фр.) аскер бөлүктөрүнүн душманга өтө тездик менен кол салышы. Ошол күнү катын жазып туруп эле атакага чыккандыр (А. Текинаев).

АТАЛГЫ (кырг.-монг.) иймек миздүү аштама керки (ээрчиини куралы, аны менен ээрдin коңулун оёт).

АТАЛЫК (кырг.) 1. тар. ак сакал, уруу башчысы. 2. тар. Орто Азиядагы феодалдык хандардын убагында жаш ханзадаларды тарбиялоочу жогорку мансаптын аты. Түк амалга жетпей же Нүзүптүн аталыгын көрө албай жүрүшкөн айрым бектер... (Т. Касымбеков).

АТАМАН (ор.) 1. революцияга чейинки Россияда казак орус аскерлериндеги жана кыштактарындагы дайындалуучу же шайлануучу начальник. 2. башчы, жетекчи. Силердин атаманыңар ким? — деди Семён (А. Текинаев).

АТАМ ЗАМАНКЫ (ар.-пр.) 1. миф. Адам атадан берки. Адам ата жаралгандан берки. 2. өтм. эчактан берки, алда качандан бери. Тамдын ээси атам заманда жок болгон дешет, билген карылар (С. Өмүрбаев).

АТАНТАЙ (ар.) барып турган март, берешен адам. Жоомарт киши (ылакап ат). Илгери көчмөн арабдардын Тай деген уруусунан Хатим деген берешен адам чыккан имини. Сейитбек болсо Атантайдан да март, деп жымыйып койду. Ал өчтөмөсүн аябайт. Аншн буюму меникинен көп (А. Токомбаев).

АТАШ КҮРӨК (пр.) от көсөгүч, чок алгыч кыпчуур. Каным селт этип, от ичкерештирип отурган аташ күрөгүн кармай, ордуңан тура калды (Т. Касымбеков).

АТБЕКЕТ (ор.) эск., к. адвокат.

АТБОРОН (пр.) бүткүл жер бети, төгөрөктүн төрт бурчу. Атборонун сыдыртып, Дүнүйө жүзүн чалчу экен. Зөөкүр бала Бокмурун Кыз издетип калчу экен («Манас»), к. апторой.

АТЕИЗМ (ор.<гр.) кудайдын бардыгын тануу, диний ишенимден баш тартуу, кудайсыздык.

АТЕИСТ (ор.) атеизмди жактоочу, кудайсыз.

АТЕЛЪЕ (ор.<фр.) сүрөтчүлөрдүн, скульпторлордун, фотографтардын, кийим тигүүчүлөрдүн ишканасы.

АТИЛЕС (ар.) Каныкейдин кырк келин, Атилес көйнөк шоодурап, Айнектей көзү жоодурап («Манас»), к. атлас.

АТИРЕТ (ор.). Жараткан алла! Абышкалардын тилегин зая кетирбей! Атирет балдарыбыздын жолун ач! (Т. Сыдыкбеков), к. огряд.

АТЛАС I (ор.<гр.) географиялык карталар, таблицалар, чиймелер ж. б-дын жыйындысы.

АТЛАС II (ар.) чык жибектен токулган, булут ырандуу кезде. Жүккө жыйылган атлас, шайы жууркан, асыл килем, тартылган жибек көшөгө (Т. Касымбеков).

АТЛЕТ (ор.) 1. атлетика менен машыккан адам. 2. күч колдонуу менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү жасоочу цирк артисти же спортсмен, чың денелүү күчтүү киши.

АТЛЕТИКА (ор.<гр.) шамдагай, күчтүү, чыдамкай болууга көнүктүрүүчү гимнастикалык көнүгүүлөрдүн жыйындысы.

АТМОСФЕРА (ор.<гр.) 1. Жерди, планеталарды курчап турган аба катмары. 2. өтм. чөйрө, курчап турган шарт, абал. Адамзаттын бейкут, бейпил жашоосуна түшүп турган коркунучтун эң омурталдуусу өз ара ишенбөөчүлүк, шексизүүчүлүк, сестенүүчүлүк, конфронтация атмосферасы (Ч. Айтматов).

АТОМ (ор.<гр.) химиялык элементтин химиялык касиетин аныктоочу майда бөлүктөсү. Атом, голографиянын, Адам көрсүн пайдасын (С. Жусуп).

АТПОРОЙ (пр.), к. авторой.

АТТАРЧЫ (ар.-кырг.) атыр, самын, жип-шуу сатуучу адам. Ажы саткан көз мончок, Аттартынын мончогу (Барпы). Ашыгык маага кул эмес, бозой, Аттарты талкан пул эмес, бозой (Т. Байзаков).

АТТАШЕ (ор.<фр.) дипломатиялык өкүлдүктөгү бир тармак боюнча адис-кенешичи.

АТТЕСТАТ (ор.) окуу жайды бүтүргөндүктү, илимий же атайын наам берилгендикти күбөлөндүрүүчү документ. Кармашкан аттестаттын колдоруна, Бел алган бул турмуштун чоң жолуна шатыраган шайыр жаштар (А. Токтогулов).

АТТЕСТАЦИЯ (ор.<лат.) 1. бирөөнүн ишкердик жана саясий машыктыгына баа берүү. 2. баа коюу аркылуу кимдир бирөөнүн билим деңгээли, адистигин аныктоо, баалоо.

АТЫР (ар.) жыпар; жыты аңкыган эфир майы. Абасы атыр жыттанган, Каснетүү Ысык-Көл (Эл ырлары). Адамды тартып өзүңө, Атырдай гүл буркурап (Эл ырлары).

АУДИТОРИЯ (ор.<лат.) 1. ичинде лекция, доклад окула турган, баяндама жасала турган жай. Ал го ал деңизчи, жанагы аудиториялар туурасында канча жолу атпайдым (Ө. Даникеев). 2. жалпы эле лекция угуучулар. Өз чыгармачылыгы менен жаштар аудиториясынын таланттарына жооп берүүгө умтулган, балдар жана өспүрүмдөр үчүн пьеса жазышкан таланттуу драматургдардын алкагынын кеңешишине тасир тийгизет («КМ»).

АФЕНДИ (пр.) таксир. Келиңиз, афендим, келиңиз (К. Байлинов). Жалгыз Мансур афанди гана муштумун түйүп алып, бирөөнү коюп жиберчүдөй изырыпат (А. Саспаев).

АФИША (ор.<фр.) боло турган оюн, концерт, баяндама ж. б. жөнүндөгү чоң-чоң тамгалар менен жазылып, көрүнө жерге илип коюлган жарыя. Мурат фамилиясы режиссёр катары жазылган афишаларды, спектаклдерден тартылган сүрөттөрдү майдалап тытып жатат (М. Байжиев).

АФСУН (ар.) сыйкыр, дуба, арбоо. Уучтап алып топурак, АФСУН демин урултур («Манас»).

АФФИКС (ор.<лат.) сөздүн, уңгунун маанисине өзгөртүү киргизүүчү элемент-мүчө.

АХАЛТЕКЕ, АХАЛТЕКИН (түрк.) түркмөн элинин теке уруусу Ахал деген жерде өстүргөн жылкы. Жанына шерик жалгыз аты

ахалтекин Сарала түркмөндөрдөн бир чоң тойдо тартуу болуп келиптир (Ч. Айтматов). Бул Ак жол өзү айтылуу ахалтеке тукумуна экен (С. Өмүрбаев).

АХЛАК (ар.) мүнөз-кулк, жүрүм-турум. Акбар эң оболу ар динден бирден улама чогултуп, пилделердин милдетин, адеби, ахлагы жөнүндө маани талаштырган (Т. Касымбеков). О, анда атасы да бу уулунун демине эргип, адеп-ахлак, дөөлөт-мээнет жөнүндө үзүп сабак таштамак (С. Өмүрбаев).

АХЫБАЛ-АЛ (ар.) жай-маани, оокат-тиричилик. Эжекелеп чакырып, Мен өйдөнгөн жесирдин Ахыбал-алын сурай жүр («Семетей»).

АШ (кырг.) тамак, даам, азык, корек. Аш айран — акшак, таруу салып уютулган айран. Аш берүү — өлгөн кишиге бир жыл толгондо өлүк зыйнатына арнап, мал союп элге берилген тамак. Аш бол! — тамагың жакшы синсин! Май аш — элден ынтымак сурабай, өз күчү менен өлүк зыйнатына берилген тамак. Аш бышым — убакыт өчмөү. Аш казан — ичеги-карын. Аш кеби — тамактан башканы билбеген, жатып ичер соргок, арам тамак. Аш көк — тамакка катыктап иче турган жытуу өсүмдүк.

АШАР (ар.) 1. чогулуш, топ. 2. өз ара жардамдашып, ишти бүтүрүү. Бөрүбай бул тектирге суу чыгарууну ойлоп, бир жылы чоң ашар берди (Т. Сыдыкбеков).

АШЕКЕ (ор., орф. ошнбка) эск. ката, жаңылыш. Аркалыкты наадан деп, Ашекке сүйлөп салбасын, Азабына калбасын («Манас»). Ашекке айтсам таарынба, Ашкере салдың жалынга (Эл ырлары).

АШКАЛЛА (уйг.) 1. балн, баракелде. 2. өтм. түш. диал. (Памир кыргыздарында) ыракмат.

АШКАНА (кырг.-ир.) тамак жасала турган, тамак-аш сактай турган бөлмө. Кара сур аял ашканасынан чүрүшкөн чекесин көрсөттү (Т. Касымбеков).

АШКЕРЕ (ир.) ачык, даана, белгилүү. Өзү жоонун айласын, Ашкере билген эр экен («Манас»). Адам болор жигиттин Ак бетинде нуру бар, Ар кимдерге ашкере Айтылбаган сыры бар (Барпы).

АШЛАМПУ (кырг.-кыт. аш — тамак, лаңфу — буурчак уңу) буурчактын унунан уютулган, килкилддеген муздак кесмеден жасалган тамак. Ашканадан жакшы ашлампу жедик (сүйл.).

АШМУШКЕ (ор. осьмушка) эск. кадактын сегизден бир бөлүгү. Бир ашмушке чай алдым (сүйл.).

АШПОЗ (кырг.-ир.) 1. аш, тамак жасоочу адам. 2. тамак иче турган жай. Анан тамак-аш, жашоо жагын кеңешти, ашпоз, отунсуу, үй, жем-чөп жагын такташты (Ч. Айтматов).

АШПУЗУЛ (кырг.-кыт. аш — тамак, пуңи — дүкөн) тамак сатуучу дүкөн, жай.

АШТЫМКАНА (кырг.-ир.) тамак бышыра турган үй, тамактана турган жай. Жетип Манас барыптыр, Аштымкана тамына, Коркутуп баарын тыгыптыр («Манас»).

АШУГ (кавказ элдеринде) ырчы, акын. Угуп тургун, калайык, Күн өмүрдүн азыгы, Күндү кошуп ырдаган Акын Барпы ашугу (Барпы).

АШУЛА (ир.) түш. диал. ыр. Ашуланы айтышып, Ары-берип тартышып, Ар түрдүү оюн ойношуп («Манас»).

АШУРА (ар.) дин. Мухаррам айынын 9унда өткөрүлө турган диний майрамдын аты. Ошол күнү Кербаланын чөлүндө азап чекип

өлгөн имам Хусейнди эскерип, аза күтүшөт. Шиа мазхабындагы шийттер үч күн: «Шах Хусейн, вах Хусейн!» деп, өздөрүн бычакташат. Ошондон «шахси-вахси» деген жөрөлгө жана сөз пайда болгон.

АШЫК (ар.) сүйүү, сүйүп калуу, куштар болуу. Агала-зоого куш жүргөн, Ашыкка менче ким күйгөн. Күлүйп, Күлиар ашык кыз Кейсем дартым кимге өтөт (Токтогул).

АШЫК ЖАР (ар-ир.) сүйгөн жолооч. Кымбаттуу сүйгөн ашык жар, Аткарылсын антибыз. Эл таалайы талашуу, Баштатаң берки салтыбыз (Эл ырлары).

АШЫНА (ир.) тааныш, агайын; ынак. Чагай болду сыртынан Хап Шырдакка ашына (Тоголок Молдо). Асыл кой көз ашынам, Мен ашына болдум жашыман (Тоголок Молдо).

АЭРОДРОМ (ор.<гр.) самолётторду учуруп-кондурууга, жайгаштырууга жана тейлөөгө арналган курулуш, жабдуу жана жер участкасынын комплекси.

АЭРОПЛАН (ор.<фр.) абакан оор учуучу аппарат, самолёт. Алыстагы көрүнгөн Аэроплан турбайбы (Эл ырлары).

АЭРОПОРТ (ор.<фр.) самолёттор учуп-кою турган майдан. Эси тартып, аэропорт, суук тартып, Күзгү шамал күчөнүп жашыма өтөт (А. Дегембаева).

АЭРОСТАТ (ор.<гр.) абакан жеңил газ менен толтурулган учуучу аппарат.

АЭРОФЛОТ (ор.<гр.<фр.) аба флоту, авиация. Аэрофлоттун кызматынан пайдаланыла («Сов. Кыргыз»).

АЯК (кырг.) 1. бут, жүрүү мүчөсү. Аягы жок, колу жок, Токтойм деген ою жок. Жүрүп келген аккан суу (Жеңилжок). Аяк ылоо — мингич (ат жокто «аяк — ылоо» деген ылакаптын кыскарып калганы). **Аягы сай талпаган** — бир жайда турактап жашабаган, иштебеген адам (камгакча сай издеген). 2. идиш. Өлбөгөн адам алын аяктан суу ичет (макал). Аяк бошотор — иш кылбаган, тамактан башканы билбеген адам. Жан аяк — насыбай ийлөөчү аяк. Ант аяк — касам ичкендеги аяк. Бата аяк — кудалашканда аш ичкен аяк. Аяк ичер улуу — апча-мынча жаны улуу. 3. акыры, соңу. Минтип отурсак мууну аягы жакшылык менен бүтпөйт (Ө. Дани-кеев). Аяк оона — айдын аты (сентябрга туура келет).

АЯЛ I (ар.) акырын, жай, токтоо. Алдыңкы жерге тура тур, Азыраак аял кыла тур (Эл ырлары). Алдындагы Көктөкө, Аял кылып турабы, Аткан октой чуралды («Манас»).

АЯЛ II (ар.) 1. ургаачы, катын, катын-кыздар. Алты түрлүү жибекти Кулачтаган энекем, Алтымыш аял ичинде Буластаган энекем (Эл ырлары). Аялдын көркү болбойт чач болбосо, Тоолорду салмагы аз таш болбосо (Барпы). 2. колукту, алган дайыбы. Аялым экөөбүз метродон чыгып, манежди көздөй бастык (Ө. Даникеев).

АЯЛ ЗАТ (ар-ир.) зайып, катын, келин-кыз. Кара сурдун сулуусу, Аял заттын нурдуусу, Эрке катын Каникей («Манас»).

АЯЛМЕТ (ар-ир.) бүлөлүү, көп баладуу. Оштун бери жагындагы Лангардан көчүп келген жаш аялметтүү адам: (К. Жантөшев).

АЯН I (ар.) 1. ачык, даана, так. Асыл Манас өлгөндөн Айттып оттум аяндап (Тоголок Молдо). 2. өтм. сыр, белги, шек. Кудай уруп салганбы, Аянам менин шекинди, Коңурбай бирди кылганбы? («Манас»). Түшүмө аян берди, үйдөн даам ооз тийдин, Жаркылдап үйгө кайтарсын (Ш. Садыбакасов).

АЯН II (ар.) пайда, киреше. Адырга сепкен арпаны, Аян кылган кайчаны (Эл ырлары).

АЯР (ар.) 1. шылуун, амалкөй, куу, кыяр. Аяр күндү карма деп, Артынан кууп алыптыр (Тоголок Молдо). Ырамаңдын Ырчы уул Озу аяр сынчы кул («Манас»). 2. өтм. сыйкырчы, дубакөй. Аяры кудай уруптур, Аясун окуп алыптыр. Манас кандын кошууну Айбанат болуп калыптыр («Манас»).

АЯТ (ар.) дин. Курандагы ыр саптары. Бөрүбай молдо куранын колуна кармап, ар кайсы аятын окуп, элди бирден чакырып, куранын карматып жатты (К. Жантөшев).

АЯТ-АДИС (ар.) дин. аят — курандагы ыр саптары, адис — Мухаммед пайгамбардын осуят сөзү. Өкүмү бар өзүндө, Аят-адис өзүндө («Манас»).

БАА (ир.) 1. куну, турушу. Дүкөнгө пулун толтурган, Ашык баа коюп пулуна Пайдасын тилеп отурган (Токтогул). Баасы кымбат барча тон, Базардан чыгат турбайбы (Эл ырлары). 2. өтм. сын, сын берүү. Онбогон Жолой баатырды Баары журту баалаптыр, Балсандыкка каалаптыр («Манас»).

БААЗИ (ар.) түш. даял. кээде, кээ бир. Баазы бир адамдар иштегени келбейт.

БААКИ (ар.) чыныгы, чын, түбөлүк. Бай Көкөтай өлдү деп, Бааки дүйнө, чын жайды Барып акыр көрдү деп («Манас»).

БААМ (ар.) түшүнүү, байкоо, аңдоо. Менин баамымда сеп чоң окумуштуу болосуң (Ч. Айтматов). Мен айтпасам ушуга да баамың жетпейби (М. Абдукаримов).

БААНА I (ар.) калка, коргонуч, сыйынт, калканчы. Байсейит деген айылды, Баана кылып ал келди (Токтогул), к. паана.

БААНА II (ир.) шыктоо. Оосуракка арпа уну баана (макал). **БААНИ** (ар.) жалган, өтүп кете турган, түбөлүк эмес. Баани дүнүйөдөн бааки дүнүйөгө көчтү («Манас»), к. паани.

БААР I (ир.) жыргал, үстү, пайда. Айтканынан баар таап, Талабына жеткен кул («Манас»). Эх, эч ким эч кимден кордук көрбөй ар ким өз эмгеги менен баар таап, сүйгөнү менен өмүр сүрсө, кандай сонун болор эле! (К. Жантөшев).

БААР II (ир.) жаз, көктөм маалы. Гүл жадырап ачылган, Күрмө кийген жашылдан, Жаркыраган баарды айт (Барпы). Кунажын тууду бир күнү, Жаздын баар айында (Тоголок Молдо).

БААТЫР (монг. баатар; фарсыча бахадур; орусча богатырь) эр, кайраттуу, тайманбас. Баягы асый чыкма Нарбуудан, Баатыр Манас өлгөндө, Аза күтүп калыптыр («Манас»).

БАБА (ар.) ата, чоң ата, Бабабыз черткен бул комуз Баркына жетип сыйлайлы (Эл ырлары).

БАБА ДЫЯКАН (ар-ир.) эл ишениминде: дыйкандын пири, колдоочусу. Сөздүн төркүнү — Адам атадан келет. Жомокто бириңчи эгин айдаган, бириңчи буурсун жасаган адам. Абышка бо-луп кубулган Баба дыйкан өзүмүн («Манас»). Алан үрөн сээп, маласын тартып сал да, Баба дыйкандан түшүм тилеп жата бер (Ч. Айтматов).

Б

БАА (ир.) 1. куну, турушу. Дүкөнгө пулун толтурган, Ашык баа коюп пулуна Пайдасын тилеп отурган (Токтогул). Баасы кымбат барча тон, Базардан чыгат турбайбы (Эл ырлары). 2. өтм. сын, сын берүү. Онбогон Жолой баатырды Баары журту баалаптыр, Балсандыкка каалаптыр («Манас»).

БААЗИ (ар.) түш. даял. кээде, кээ бир. Баазы бир адамдар иштегени келбейт.

БААКИ (ар.) чыныгы, чын, түбөлүк. Бай Көкөтай өлдү деп, Бааки дүйнө, чын жайды Барып акыр көрдү деп («Манас»).

БААМ (ар.) түшүнүү, байкоо, аңдоо. Менин баамымда сеп чоң окумуштуу болосуң (Ч. Айтматов). Мен айтпасам ушуга да баамың жетпейби (М. Абдукаримов).

БААНА I (ар.) калка, коргонуч, сыйынт, калканчы. Байсейит деген айылды, Баана кылып ал келди (Токтогул), к. паана.

БААНА II (ир.) шыктоо. Оосуракка арпа уну баана (макал). **БААНИ** (ар.) жалган, өтүп кете турган, түбөлүк эмес. Баани дүнүйөдөн бааки дүнүйөгө көчтү («Манас»), к. паани.

БААР I (ир.) жыргал, үстү, пайда. Айтканынан баар таап, Талабына жеткен кул («Манас»). Эх, эч ким эч кимден кордук көрбөй ар ким өз эмгеги менен баар таап, сүйгөнү менен өмүр сүрсө, кандай сонун болор эле! (К. Жантөшев).

БААР II (ир.) жаз, көктөм маалы. Гүл жадырап ачылган, Күрмө кийген жашылдан, Жаркыраган баарды айт (Барпы). Кунажын тууду бир күнү, Жаздын баар айында (Тоголок Молдо).

БААТЫР (монг. баатар; фарсыча бахадур; орусча богатырь) эр, кайраттуу, тайманбас. Баягы асый чыкма Нарбуудан, Баатыр Манас өлгөндө, Аза күтүп калыптыр («Манас»).

БАБА (ар.) ата, чоң ата, Бабабыз черткен бул комуз Баркына жетип сыйлайлы (Эл ырлары).

БАБА ДЫЯКАН (ар-ир.) эл ишениминде: дыйкандын пири, колдоочусу. Сөздүн төркүнү — Адам атадан келет. Жомокто бириңчи эгин айдаган, бириңчи буурсун жасаган адам. Абышка бо-луп кубулган Баба дыйкан өзүмүн («Манас»). Алан үрөн сээп, маласын тартып сал да, Баба дыйкандан түшүм тилеп жата бер (Ч. Айтматов).

БАГАЖ (ор.<фр.) оролуп-таңылган, жолго алынчу, ташылчу жүк. Паровоздон кийин багаж вагон, анан почта вагон эле (Ч. Айтматов).

БАГАЖНИК (ор.) автомобиль, велосипед, мотоциклдеги багаж коюла турган орун, жай. Чемодан көтөргөн таксист багажникке тегерени (А. Саспаев).

БАГБАН (ир.) бак өстүрүүчү, бак тигүүчү. Москвада Кремлде өзүн багбан, Бактагы мен бир булбул, Сайрайм шагдан (Барпы).

БАГДЕ (ар.) эск. мындан соң, мындан кийин.

БАГЫМДАТ (ир.) 1. таң, таң жарыгы. Эртеси багымдатта айылдан аттанып, военкоматка жөнөп калдык (Ч. Айтматов). 2. дин. эртең мезени намаз. Багымдат намаз окушуп, Азырлап атын токушуп («Манас»).

БАГЫШ (кырг.) жалпак мүйүздүү буту (кыргыз тилинде сары багыш, чоң багыш сыяктуу уруу аттарында гана сакталган). Бир кезде кыргыз эли ыйык туткан жаныбары. Ал эми азыр чубап өткөн багышты эмес, коён табуу кыйын дейт ал (О. Султанов).

БАГЫШТА (ир.) атоо, арноо, атап коюу. Ушул тилекке багыштап алып келдим эле, кел эми өз колубуз менен тигип коёлу. Багын окуудан ачылың!.. (Ч. Айтматов).

БАДА (ир.) жайытта багылган уйлар. Уйду бадага Дыйканбек кошул келди (А. Стамов).

БАДАЛ, БЕДЕЛ (өзб.) өтм. түш. днал. эрден чыккан аялдан калыңды эсеп катары эрине кайтарып берилүүчү мал же пул.

БАДАМ (ир.) түштүк жакта өсүүчү мөмө дарагы жана анын жемиши. Тоодо токой бадамы, Тоого-ташка тыгылды, Шорук кан-дын адамы («Манас»).

БАДАНА (ир.) денеге бап, денеге жарашыктуу. Кош бадана торгой көз, Келеме жака кеп күрмө («Манас»). Маралбаш атын минип, бадана соот кийип жөнөп калды (Тоголок Молдо).

БАДИК (кырг. эск.) сыркоо адамды эмдөө ырымы. Көч-көч, бадик! Көч бадик көчүрөйүн, Бадик болгон атыңды өчүрөйүн (Тоголок Молдо).

БАДИРЕК (ир.) 1. тегн жаман, асыл зат тукумунан эмес. Салпылдаган бадирек, Кан Көкөтөй ашы деп, Эсеби жок мал айтып («Манас»). 2. өтм. оңбогур, митаам. Уйкулду көзү мепен байкаган эмес экен го, бадирек (А. Убукеев).

БАДӨӨЛӨТ (ир.) байлыкка чулганган, жыргал турмуш өткөрбөдөөлөт, ким алсыз (Т. Байзаков).

БАДЫБОТ (ор. подвод) 1. кире (адам же жүк ташыган). 2. өтм. кардоон чыны, чоң кесе (илгери Каракол же Нарын тарап-кесе м-н бозо куюп бозо иче турган. Демек, подводдогулар иче турган чыны> бадыбот аталып калган).

БАДЫРАҢ (ир.) төшөлүп өсүүчү огород өсүмдүгү, жашылча жана анын жемиши. Ашкабак менен бадыран Арбын болот барысы (Эл ырлары).

БАДЫРАПКАНА (ир.) даараткана, кала жай, даарат ушата турган жай.

БАДЫША (ир.) алым, улук, король. Үч бадыша журтунун баш-карүүчүсү экен («Кыргыз эл жомоктору»), к. падыша.

БАЕО (кырг.) жоош, момун. Бугунун жешип жаясын, Мынча

кызык көргөн соң, Булар кайдан жай алсын, Илбирстин атып баёо-сун («Манас»).

БАЖЫ (ир.) салык, алым. Айта берсем түгөйбөйт, Көкөн кай-дар кылыгы. Бажы деп алган элеттен, Падышалык ырымы (То-голок Молдо).

БАЖЫГЕР (ир.) салык алуучу, салык жыйноочу, алым жый-ноочу.

БАЗА (ор.<гр.) 1. түп, пайдубал, фундамент. 2. негиз. Соци-ализмдин материалдык базасы. 3. бир нерсени тейлөөгө керектүү нер-селер топтолгон жай. Спорттук база. Геологиялык база. 4. өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өзүнүн же бөлөк аймактагы таяныч пункту. Аскер-дениз базасы.

БАЗАР (ир.) 1. соода жайы, соода орду. Байланып калган ба-зардын, Багын ачкан эр Кошой («Манас»). 2. өтм. жыргал, азан-казан. Алганы жақшы кишинин, Ай сайын болот базары (Эл ырлары).

БАЗИС (ор.<гр.) өндүрүш мамилелеринин жыйындысы, өндүр-гүч күчтөрдүн өнүгүшүнүн белгилүү баскычына туура келүүчү коом-дун экономикалык түзүлүшү.

БАЙ (ар.) түш. днал. соода, соодалашуу, соодалашып алуу. Бай кылып алдыңызбы?

БАЙБАЧА (кырг.-ир.) байдын баласы, мырза. Мен ошону ойлоп, бул жердеги бир кур байбачалар менен сүйлөштүм (Ж. Турус-беков).

БАЙГАМБАР (ир.) дин. элчи, кудайдын жердеги элчиси. Шей-шемби күнү аттанып, Байгамбар сапар кылган күн (Тоголок Мол-до). Малды көрүп, байгамбар жолдон чыгыптыр (ылакап), к. пай-гамбар.

БАЙДА I (ир.) көрүнүү, көрүнө калуу. Алда кайдан бир булут, Байда боло калганы («Манас»), к. пайда I.

БАЙДА II (ар.) киреше, жугум. Чечендигиң не байда, Эм бол-босо айтканың (ылакап), к. пайда II.

БАЙДУБАЛ (ир.) дубалдын түбү, фундамент. Байдубалын тал-калап, Баарын чаап албасам («Манас»). Жети кез коргон байдубал Чарбагын кошуп ырдайын (Токтогул), к. пайдубал.

БАЙИСТҮҮ (кырг.) токтоо, салмактуу, оор басырык. Сабыр эт. Түшүр камчынды, — деп Жайдар адатынча байистүү сүйлөп, эринин ээликкен жинин басты (Ч. Айтматов). Бектемир Калматты бала кезинде таза кийими, байиздүү баскан-турганы... үчүн жактырып калат (Ж. Мавлянов).

БАИИТ, БЕИТ (ар.) чыгыш поэзиясында түрдүү жанрдык фор-маларда колдонулуучу эки сап ыр. Байымбеттин казалы, Байит кылып жазалы (Тоголок Молдо). Бермет теспедей жылтылдаган рубанлериң, бейттериң, санаттарың, таалым тамсилдерин жаттады (Т. Касымбеков).

БАЙКЕРИ (кырг.-ир.) оокаттуу, тын. Жарды-жалчы дегендер кийин, элүүнүчү жылдардан кийин, байкерчиликке айланды (Ж. Ме-детов).

БАЙКУШ (ир.) 1. эси оогон, эсинен ажыраган, эс-учун билбей калган. 2. өтм. бечара, алсыз, ырысы жок, бакытсыз, шордуу. Бал-дары турбаган байкуштар, акыры наристенин атын ырымдап коё башташат (Ж. Медетов).

БАЙЛУ (кырг., өзбекче — бай угли) жапалак үкү, мыкый үкү; бабырган. Күү-луу удуртуган шамалга аралаш уңкулдап бөрү улуи, бабырган. Күү-луу удуртуган балдырап турса кешебей, жайдак жон-үстүндө байлу коркунучтуу балдырап турса кешебей, жайдак жон-

до ээрин жазданып, эки колун чокусуна алып, кыргыз таш уйкада коңурдук тартат (Т. Касымбеков).

БАЙЛУКНА (кырг.-ир.) байлуун жайы, үкүнүн жайы. Ата жайын байлуканага айландырып таштап, жаңы үйүндө мамур-жумур жашаганын көрүп турабыз го. Арбак ыраазы болмоюн тирүү жап жырыбайт (Ж. Малянов).

БАЙМА-БАЙ (ир.) из калтырып, тинбай, үзүлбөй. Поезддер болсо демейкиндей эле чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап жатты (Ч. Айтматов).

БАЙМАН (өзб.) күрүч, күрүчтүн бир сорту. Тиши байман күрүчтөй. Ош шоошагы сыпаты — Зымга тарткан күмүштөй («Манас»).

БАЙМАНА (ир.) 1. табак, чара, аяк; өлчөм. Илгери чубурма перселерди өлчөй турган идиш. 2. өтм. байлык, казына. Ушул киши аркылуу ага башка кең дүйнө — акындын, көрктүн, тазалыктын байманасы ташыган дүйнөсү алдына жайылды (Т. Касымбеков).

БАЙНА (калм. баин — бар) бар, бар болуу. Байнасын айтып бакырды. Мендүсүн айтып өкүрдү («Манас»).

БАЙНАЛМИНАЛ (ар.) эск. интернационал, эл аралык. Үчүнчү байналминалды, Жети кылым укканы (Тоголок Молдо).

БАЙНЕК (ир.) 1. жумуртканын тумтук жагы. 2. өтм. бычактын, кылычтын сабынын учулагы шакекче. Өткүр болот бычакка Байнектин чери жазылат (Эл ырлары), к. пайнек.

БАЙПАК (ир.-кырг.) бут кийим. Кепичи жок байпакчан, Кейпит экен курган жап («Семетей»).

БАЙРАК желек, туу. Жолойду Кошой жыкканда, Байракты Бакай булгаган («Манас»).

БАЙСА (ир.) 1. түш. диал. элүү граммга жакын салмак өлчөмү. 2. мөмө томолук кылып упталган ылайдан салынган дубал. Алты байса дубалын, Ат болбосун кунаның (Тоголок Молдо), к. пайса.

БАЙТАБА (ир.), к. пайтаба.

БАЙТАК, БАЙТАКТЫ 1. кандын, падышанын отургучу, кандын тагы. 2. өтм. борбор шаар, мамлекеттин борбору.

БАЙТЕШЕ (ир.) устанын аспабы, чот керки. Акы бечара дагы ала кийиз, жуурканын, төрт жашар баласын, биртике талканын, байтеше, чот, эмеректерин көтөрөт (К. Акнен).

БАЙЧЕКИ (ир.) түш. диал. чоккой, чарык. Байчечек жыям чок-чолоп, Байчеки клем ноктолоп (Эл ырлары).

БАЙЫН (ар.) дин. ачык, даана, так. Мусулман шарыатында: талак байн — кайта жарашпай турган талак (кээде үч талак деп да аталган). Эртеси жазып талак кат, Койдум дейт эки-үч байын. Үч байындын мааниси, Молдолорго куп дайын (Тоголок Молдо).

БАЙЫР I (ир.) соңуу, мыкты, чыгаан, укмуштуу. Биринч — кыздын шайыры, Биринч — кыздын байыры (Барпы).

БАЙЫР II (кырг.-монг.) 1. үйүр, жакын. Жарды менен жалчыга Байыр эден, Токтогул (Барпы). 2. колдо туулган. Алыска минсе чарнабас, Кара байыр казанат («Манас»).

БАК I (ир.) 1. тигилген дарактар. Таласка сайган багы деп, Арстанымдын так бийид, Талкалышар чагы деп, Ак олпок жасап рактары, Колхоздун алма багы бир пече тектар жерди ээлейт («Сов. Кыргыз»).

БАК II (ар.) 1. таалай, кешик. Байлоого түшкөн баатырдын Багын ачкан эр Кошой («Манас»). 2. өтм. даража. Менден бак талашып, тууган болуп койнума кирип, жылдан болуп мойнума оролдуңуз,

жол болуп алдыма созулуп, капкан болуп бутумдан чалдыңыз (Т. Касымбеков), к. бакыт.

БАК-ТААЛАЙ (ар.) ырыс-кешик, жыргалдуу күн. Колунда бак-таалайдын чын ачыкчы, Элимдин ишеничи сен — болот коргон, Ачылды коммунизм чын эшиги (Барпы). Бак-таалайым бар экей, Барыңды көрдүм бүгүн мен (Токтогул).

БАКАЛ I (ир.) кант, чай, үн, күрүч, кургатылган жемин сатылуучу дүкөн. Базар көркү — бакал, жипт көркү — сакал (макал). Бакалдар сатат баарыны, Байкатып айтам шааның (Барпы).

БАКАЛ II (ир.) бастырылган этинин саманы. Бастырманын үстүндө жыйылган боолануу жүгөрү бакалы турат, ал да азайган (Ч. Айтматов). Бакалын силкип айрылап, Жазганын айтсак болбойбу (Токтогул).

БАКАНООЗ (ар.-ир.) тыңчы, жашырып сөз ташуучу адам. Болгон окуяны жазып берип туруучу. Айгак чыгып кишиге, Баканооз чыгып ишине, Бузуп кетип мүлкүмдү, Түгөтөр бекен күлкүмдү («Манас»). Ошол тапта эл арасында баканооз көбөйүп, «баканооз» дегенди уккан бала да өзүнө өзү сак болуп калган эле (С. Өмүрбаев).

БАКАР (ар.) 1. уй, сыйыр. Эки жүз бакар салыңар, Эки жүзүн тым койбой, Түрлөп айтып калыңар («Манас»). 2. түш. диал. уй жылы.

БАКАТ (ар.), пакаат м-н бирдей.

БАКБУРЧУН (ир.) кытайдын эң жогорку акиминин, кытай императорунун наамы. Басташканым — бакбурчун, Кашташканым — ператорунун («Манас»).

БАКЕНЕ (ир.) кодоо, корто, кыска. Кудай бойдон же сакалдан айтпагың, кедейгең бою бакене, чурушкөн ээгинде эки-үч куйкул сары кыл сербейет (Ч. Айтматов), к. пакене.

БАКИ (ир.), к. маки.

БАКМАЛ (ир.) түктүү тыгыз жумшак кездеме, к. макмал.

БАКОТ (ор. поход) эск. таразала өлчөлгөндүн үстүшө кошо берилүүчү кошумча. 9 кило бакоту менен болду (сүйл.).

БАКСА (ир.) 1. сокмо дубал. 2. сокмо дубалдын катмарлары, к. пакса.

БАКТА (ир.) була өсүмдүгү. Бакта терим башталды (сүйл.), к. пахта.

БАКТАКЕР (ир.) пахта өстүрүүчү, к. пахтакер.

БАКТЕК (ир.) көгүчкөндүн бир түрү. Бактектери эки-экиден кубулашып, жер менен кайып учуп... (Н. Байтемиров).

БАКТЕРИОЛОГ (ор.) бактерияларды изилдей турган илим, микробиологиянын бөлүмү.

БАКТЕРИОЛОГИЯ (ор.<гр.) бактерияларды изилдей турган илим, микробиологиянын бөлүмү.

БАКТЕРИЯ (ор.<гр.) көзгө илээшпеген бир клеткалуу организм.

БАКТӨКӨЛ (ар.) мейли, башка келгенди көрүү. Бактөкөлгө салалы, Басып кирип баралы («Манас»).

БАКТЫ (ар.) кешик, ырыс, таалай. Келе турган бакты жок, Казанбак бизди кордоду (Токтогул). Бул бактылуу үй-бүлөнү карап отуруп, Дыйканбек бир чети суктанып, бир чети кубанып койду (А. Станов), к. бакыт.

БАКТЫЯР (ар.-ир.) ырыстуу, кешиктүү, таалайлуу.

БАКУБАТ, БАКЫБАТ (ир.-ар.) алдуу, күчтүү, тын, мыкты. Бир жесир аялга үйлөнүп, бакубат чарба куруттур (Ч. Айтматов). Баш

ченгелдеп басына бербей, өзүндү бакубатыраак карма (М. Абдукаримов).

БАКЧА (пр.) 1. дарак, мөмө дарагы тигилген жай. Бакчада салкындап отурдук. 2. өтм. бөбөктөр багыла турган имарат короо, жай. Балдарын ойноп жыргакан, Жарашыктуу бакчадар (Барпы).

БАКЧАЗАР (пр.) жемиш дарактары орношкон жай. Болсоң боло бир дыйкан, Бакчазарым кармаган (Ө. Кулумбаев).

БАКШЫ (кырг.-монг.) 1. эмчи-домчу. 2. жинди болгон адамды көрүүчү, «соолуктуруучу» адам. Бак-дарак көркү гүлүндө, Бакшынын көркү жиниде (Токтогул). Баканды кармап бакырып, Бакшы менен бүбүдөн, Немесин койбой чакырып («Манас»).

БАКЫЛ (ар.) сараң, катуу баш, карик, битекарын. Байкушум, Жакып итесин? Баладан малды жуук көргөн, Бакыл киши экенсин («Манас»).

БАКЫЛОЧУ (кырг.) байкоо жүргүзүүчү, текшерип туруучу, контролдук кылдуучу. Ат такалаганча, жолду бакыла (макал).

БАКЫР (ар.) келсей, жарды, колунда жок. Пас адамга тең жүрчү, Бакырлык жайы көрүнөт («Манас»). Бакыр болсоң — баркыт кий (макал).

БАКЫТ (ар.) ырыс, кешик, таалай. Эмгекчиге бакыт жолу ачылды, Эли үчүн эмгек нуру чачылды (Барпы).

БАЛ I (ар.) төлгө, төлгө тартуу. Бал китеп, к. пал I.

БАЛ II (кырг.) 1. асал. Аары багып көбөйтүп, Гүл сордуруп бал алган (Токтогул). 2. өтм. ширин, таттуу, жагымдуу. Бал сөзүңдү сагындым («Чалкан»).

БАЛ III (пр.), к. пал II.

БАЛАА (ар.) 1. кырсык, апат, азап, кайгы. Эмп бир көрдүң бузукту, балам, Балаага башың тушукту, балам («Манас»). Балаанын басы да балаа, жогу да балаа (макал). 2. өтм. балакет, шылуун. Анык балаа бай-манап, Адам затка жармашкан (Токтогул).

БАЛААГЕРДЕН (ар.-пр.) 1. балаадан куткаруучу, балаадан сактоочу. 2. дин. балаадан кутулуу үчүн мал союу, садага берүү.

БАЛАГАТ, БАЛАКАТ (ар.) бойго жеткен, үйүргө кирген. Балагатка толгондун бардыгы намаз окушат (К. Жантөшев). Ал кезде го тал чыбыктай буралган жаш кези, азыр болсо туркусу тулпар кейиптенип, балакатка жеткен (Ч. Айтматов).

БАЛАК (пр.) жазалоо куралы, жазалоо камчысы. Түлкүбектин сөөгүнө батса керек, казыга салып, жүз камчы балак урдурду (К. Жантөшев). Кутулдук го түбөлүк Бай-манап чапкан балактан (Токтогул), к. палак.

БАЛАКА (кырг.) түш. диал. мөмө байлай элек жаңгак жыгачы. Тетпиги балака жаңгакка жетип, Тургунай энтиге кыткылыктап туруп калды... (Ш. Абдыраманов).

БАЛАКАЙ (кырг.) балам, бөбөк. Болуптур, балакай, деди үшкүрүп. Бара бер, өзүм бир айласын табармын (Ч. Айтматов).

БАЛАКАНА (пр.) турак үйдүн экинчи кабатындагы серече бөлмө. Жыпар чөптүн нымна чыланган желпүрлөн бир шумдук таза жыт чыгып, балаканага толуп кетти (Т. Касымбеков).

БАЛАКЕТ (ар.) 1. кырсык, балаа, азап, бакытсыздык. Бул тилимди адбасаң, Баары журтту чакырып, Балакетке каласың («Манас»). 2. өтм. кыйын, мыкты, шылуун. Балакет чыккан жашынан, Көкөтөйдү Бокмурун («Манас»).

БАЛАЛАЙКА (ор.) орус элинин кылдуу музыкалык аспабы.

Гулайым ордунап туруп, тушта илчүү турган балаалайканы жулуп алаң да Дусяга кармата салды (А. Стамов).

БАЛАН (ар.) кимдир, бирөөдүр, эмнедир. Айтып келген Шал-таңга, Балан деген жок болду (Тоголок Молдо), к. палан.

БАЛАНЧА (ар.-пр.), к. паланча.

БАЛАН-БУСТАН (ар.-пр.) ана-мына, жок шылтоо, тиги-бу. Кел, кетелик, Аткантан, Балан-бустан дебестен (Тоголок Молдо).

БАЛАНТ (пр.) жогору, бийик, өөдө. Жөн Орозкул эмес, корук токойдун кудурети чоң кожоюну атка конуп, мартабасы балант көтүрүлөт (Ч. Айтматов).

БАЛА-ЧАКА (кырг.) балдар, өспүрүмдөр (түркмөнчө «чага» — бала маанисинде). Бала-чака көп болсо, Лытын чери жазылат (Барпы).

БАЛБАН (пр.) бөкө, күчтүү, карылуу. Кең көкүрөк, жайык төш, Ары балбан, ары шер («Манас»). Жээктеги кумурскадай кайнаган эл балбандын күчүө таңгалып, кыйкырык сүрөөн: Оо-аа, жашан палван! (С. Өмүрбаев), к. палван.

БАЛЕРИНА (ор.-фр.) балет артисти, бийчи. Ал тим эле атайып дасыккан балеринадан бетер вальсты ушунчалык так, жеңил бийлей турган (А. Стамов).

БАЛЕТ (ор.-фр.) театрдык бий өнөрү; музыка менен коштолгон бий жана мимикалык кыймыл аркылуу ишке ашырылуучу театр өнөрү; ушундай аткарууга арналып жазылган музыкалык чыгарма. Жыйырма беш жыл аралыгында Рейна Чокосва Кыргызстан Ленин ордендүү опера жана балет театрында коюлган балет спектаклдердин бардыгынын башкы каармандарынын партияларын аткарган (К. Күмүшалиев). «Спартак» балетин балетмейстер Уран Сарбагышев зор ийгилик менен койгон (К. Күмүшалиев).

БАЛЕТМЕЙСТЕР (ор.-нем.) балеттерди, опера спектаклдериндеги бийлерди коюучу. Сахнада чыгармачылык ийгиликтерге ээ болушкан У. Сарбагышев, Р. Чокосванын бийчилик аткаруучулук жана балетмейстерлик ишмердиги айтууга татыктуу (К. Күмүшалиев).

БАЛИТ (пр.) ыпылас, булганч, кир, к. палит.

БАЛКИ, БАЛКИМ (пр.) мүмкүн, ошондойдур. Эмне болорун азыр көрөбүз, А балким аллалар хан бир кашык кашан кечип коёр (Т. Касымбеков).

БАЛКОН (ор.-итал.) 1. имараттын жогорку кубаттарынын сырткы дубалынан чыгып туруучу, эшиги бөлмөгө караган тосмолуу кыскача. Жалгыз жатам, Балкону бар келишкен кел бөлмөдө (А. Токтогулов). 2. театрдагы жогорку ярустагы орундар. Билетти балкондун биринчи катарындагы орунга ал (сүйл.).

БАЛЛ (ор.-фр.) 1. бир нерсенин күчүн өлчөө бирдиги. Жер титирөөнүн күчү үч балл болду. 2. окуучулардын билимин жана тиртибин баалоо үчүн коюла турган баа. Өтүү балла мында жыйырма эки жарымды түздү (Ө. Даникеев).

БАЛОО (пр.), к. паллоо.

БАЛЫШ (пр.) түш. диал. сүйрү жаздык. Жутак сол жагындагы балышты оңдоп, кыйшаа кетти (К. Жантөшев).

БАНД (пр.) 1. камак, түрмө, отурма. Күйгүзүп күнгө кактаган. Бандилер ыйлап даттанган (Барпы). Жакында жалган канды мына өзүбүз өз колубуз менен банд кылабыз (Т. Касымбеков). 2. өтм. түш. диал. сууну бөгөө, байлоо, к. мант.

БАНДА (ор.-итал.) талоончулук жана кылмыш иштерин жүргүзүү үчүн бириккен куралдуу адамдар тобу.

БАНДЕРОЛЬ (ор.-фр.) оролуп, таңылып почта аркылуу ташылуучу чакан танылчак. Жарым жылдан кийин Эдигей калың бандероль алды (Ч. Айтматов).

БАНДИТ (ор.) бандага кошулган адам, куралдуу талоончу.
БАНДУУЛУ (кыт.-ар.) элге жар салганда кагылуучу чоң барабан. Бандуулунун түбүндө Жети жүз керней бапылдап, Аскерди жылып азырлап («Манас»).

БАНК (ор.-фр.) акча каражаттарын топтоо, кредит берүү, акча, баалуу кагаз чыгаруу жана жүгүртүү ж. б. иштерди аткаруучу мамлекеттик мекеме. СССР мамлекеттик банкы.

БАНКА (ор.-англ.) 1. цилиндр формасындагы айнек же металл идиш. Ал кухняга өтүп муздаткычты ачты эле, кагазга оролгон бир чоң кесим сыр, ачылбаган бир банка икраны көрүп жаш балача сүйүндү (А. Стамов). 2. медицинада колдонулуучу карткы, онко.

БАНКЕТ (ор.-фр.) бир окуяга же бирөөгө арналып берилген сый тамак.

БАНКИР (ор.-нем.) капиталисттик өлкөлөрдө банк ээси же чоң банк акционер.

БАНКРОТ (ор.-фр.) төлөөгө кудурети жок карыздар; жакырдаган, жакырчылыкка дуушарланган адам.

БАНГИ (ир.) 1. аяйымчи же нашаа чегүүчү адам. 2. өтм. келе-соо, башы иштебеген. Бангилер түштү жолуна, Байкаңар сөздүн согуна (Тоголок Молдо), к. маңги.

БАП I (ир.) дал, ылайык, туура. Экөө бир бирине абдан бап келип калган экен (К. Жусупов).

БАП II (ар.) 1. каалга, дарбаза, эшик. 2. бөлүк, глава. Онунчу бап. Жаткан менен киши төшөгү жыйылбай, Чорго муздар ыйлайт жаны тийылбай (Т. Байзаков).

БАПА (ар.) кайыр, жакшылык. Ырыскылуу пендесин кудайым өз колтугунда сактайт, бир ал кулум десе, замбиректен жалаң камчы бапалуу болор (Т. Касымбеков).

БАПИК (ир.) чачы, чок, жиптен жасалган чачык. Ырамандын Ырчы уул, Ычыкыри бапик кырк муун («Манас»), к. папик.

БАР (ар.) дин, жараткан, кудай, теңир. Эй бар кудая, бергенине шүкүр! — деди Бердибай (Т. Сыдыкбеков).

БАРА I (ир.) 1. бөлүк, кесим, барча. 2. өтм. жем, бел оорубай тапкан пул. Казылык кылып бара жеп, Ачылган жок кулагын (Барпы), к. пара.

БАРА II (ир.) чабак. Кээ күнү калгым келет кайчыланым, Бой таштап тегирмендин барасына (Ж. Мамытов), к. пара.

БАРА III (ир.) 1. козу. 2. көрпө. Башым сындуу көрүнөт, Кара бара бөрк менен (Барпы).

БАРААТ (ар.) 1. чыгаан, бардык жагынан өөдө турган. 2. өтм. гон, Байкаса бар аспаптуу илим болгон. Бир мүнөз «сынчы» деген билим болган чыккан. Сынчы деп бул адамга атак конгон (Тоголок Молдо).

БАРАБАР (ир.) бирдей, тең, бипбирдей. Эр элеси тирүүлүккө барабар (К. Маликов).

БАРАЗМАН (ир.) кургак сөз, курулай кеп. Маматай кургак, баразман сөздөрдөн кайткысы келип, турмуш чындыгына жакын-даштыра сүйлөдү (Ш. Абдыраманов).

БАРАНЫЗ (ар.) 1. дин. диндеги парыз болгон милдеттер: орозо,

намаз, ыйман, зекет, ажы. 2. өтм. сыйкыр, дуба, арп. Барайыздан бат окуп, Бачымыраак жат окуп, Тегерете тере окуп, Кытайча дуба нече окуп («Манас»).

БАРАК I (ар.) бир жапырак кагаз. Билимдүү болгун, чырагым, Билимпоз жазган барактай (Эл ырлары).

БАРАК II жүнү калың, тула боюн калың түк баскан. Көсөө кудай буйругу, Сакалын барак иттин куйругу («Назар ырчы»).

БАРАКАТ (ар.) бейпил, тынч, жыргал, мамыраган. Балдары баран аткан жер, Баракатта жаткан жер (Токтогул). Үйүндө тынч жоктун талаада кош (хуш) баракаты бар (макал).

БАРАКЕЛДЕ (ар.) 1. дин. кудай жалгасын. 2. өтм. бали, жарат, эң сонун. Баракезде, эң экен, Бай абан айтар кеп экен («Манас»).

БАРАКОР (ир.) 1. тойбос, соргок. 2. өтм. жегич, бара жегич, пара алгыч, к. паракор.

БАРАИДА (ир.). Баранданын пашасы Булбул деймин, ыргалым (Эл ырлары), к. паранда.

БАРАНЖЫ (ир.) бүркөнчүк, аялдардын бет жапкычы. Жаным бир аыл ак тамак, Баранжидин жеңинен, Пейлилдин кенинен (Ирдалым эде бир сабак (Эл ырлары), к. паранжы).

БАРАҢ I (ир.) 1. эск. Европа. 2. оозуна дүрмөттөлмө найыт узун, шырактуу, сайлуу мылтык. Балдары баран аткан жер, Бара-ктта жаткан жер (Токтогул).

БАРАҢ II (ир.) жөнөкөй ноотунун бир түрү. Кашкардын баран чепкени Устүндөгү кийгени (Эл ырлары).

БАРАСАТ (ар.) эзэн, билгичтик, жөндөм, к. парасат.

БАРБАНА (ир.) көпөлөк, түнкү көпөлөк, шайтан көпөлөк. Сеп барбана, мен чырак (Эл ырлары), к. парбана.

БАРБАРДИГЕР (ир.) дин. кудай, теңир, жараткан, алла. Түшүмдө барбардигерди көрүп жаткан экенин («Апендинин ангем-лерин»). О, жараткан барбардигер! — деди Каныбек колун кенеп жайып. (К. Жантөшев), к. парбардигер.

БАРБЕРЕКЕТ (ир.-ар.) жыргалын, ийгилигин көр, береке болсун. Кыргыз тилинде «бар береке тап» болуп өзгөрүп кеткен.

БАРГЕК (ир.) 1. желбирөөч сөйкө. Чыгыш аялдары, айрыкча өзбек аялдары маңдайына же чачына тагуучу алтын же күмүш желбирөөч. Маңдайда баргек тынарым, Балбылдап күйгөн чырагым («Манас»). 2. өтм. ыйык, касиеттүү. Башым баргек талга жөлөгөн, Басташкан душман жүдөгөн («Манас»). 3. өтм. кооздук, чачы, чок.

Алаканы айнектүү, Бүлдүргөсү баргектүү (Тоголок Молдо). Баргектен боо мээлейим Колдо калган бир жаным («Манас»).

БАРДА (ир.) көшөгө чүмбөт, к. парда.

БАРДАМ түш. диал. демдер болуңуз, саламат болуңуз (жолук-кандагы ал сурашуу).

БАРДАН I (ир.) 1. чоң калта, көлөмдүү баштык. 2. өтм. табар-сык. Ат барданы бош болсун, Эр барданы бек болсун (макал).

БАРДАН II (ир.) билгич, акылман, дыңгыл. Кантип күчүн аяйын, Ала койгун, барданым («Семетей»), к. пардан.

БАРДАР (ир.) колуңда бар, бай, оокаттуу. Бардар адамдын баласы окшойт, жакшы кийинип жүрөт (Ш. Абдыраманов).

БАРДАШ (кырг.) 1. чыдам, сабыр, такат. Паровоз ыйлап ба-кырд, Укканда барлаш кыла албай (Ж. Бөкөмбаев). 2. өтм. күч, кубат, кайрат. Чыдамдуу бардашынан баатыр деди, Чоңдугун алп Жолойго жакын деди (А. Чоробаев). Ракыянын ичинен каныргы

түтөп, сыртынан бардаш айтат: — Кантеснер, пейилиңерди бузуп? Күзгө кантип жетесиңер? (Ш. Садыбакасов).

БАРДЕНКЕ (ор. берданка) бир атар мылтык. Америкалык ойлоп чыгаруучу Бердандин ысмынан. Жатардан таң атканча жортул жүрүп. Барденке боолуу мылтык ийинге илип (А. Чоробаев).

БАРДИГЕР (ир.) бар болгону, бардыгы. Бардигер күчүн салганда. Баланы тартып алганда («Манас»).

БАРЖА (ор.<фр.) сүйрөгүч же түрткүч аркылуу жылдырыла турган жүк ташуучу кеме. Деңиз жумушуна кирсе каруу-билек кубаты, бел күчү керек, анан калса калтылдаган баржада башын айланбагыдай болуш керек (Ч. Айтматов). Баржа менен Ысык-Көлдүн башынан Балыкчыга жүк ташылып жатат («Эркин-Тоо»).

БАРЗАНТ (ир.) бала, уул, кыз. Бир барзанттын айынан Барбаган мазар калбады («Манас»), к. парзант.

БАРИК (ир.) жалбырак, жапырак. Агып сууга өлөрдө Алтын барик чынарга, Өзүм жетип калыпмын («Манас»).

БАРК (ар.) 1. айырма, бөтөнчөлүк, өзгөчөлүк. Итке темирдин баркы жок (макал). 2. өтм. кадыр, урмат. Ырыстуу кыргыз элиме, Таалайым бар, баркым бар (Токтогул). 3. өтм. байкоо, көңүл буруу. Мен ошондо барк албаптырмын, кийин байкасам керектүү нерсе экен («КМ»), к. парк.

БАРКЫТ (ор. бархат) түктүү жумшак кездеме. Көк баркыттан чыптаман, Көргөн сайып кысталам (Эл ырлары). Мен ага аюу берем кара баркыт. Сындырбай ойно! — деймини берип жатып (С. Жигитов).

БАРМАН (ир.) буйрук, жарлык. Бай — барман менен, жок — дарман менен (макал).

БАРПАА (ир.) түш. диал. түзүлүү, орноо. 1917-жылы Совет өкмөтү барпаа болуп, кумшекер, оокат берип, жардам кылды (Ж. Мукамбаев).

БАРПАША (ир.). Барпаша топ, к. парпаша.

БАРПЫ (ир.) баалуу, кымбат, укмуштуу. Жетинчиде оруну, Бактылуу барпы боруму. Сылык болот мүнөзү, Сыпаттуу болот жүрөгү (Тоголок Молдо).

БАРСКАН (кырг.) 1. темирчинин чоң балкасы. Асылым уста арстаным, Балана калды мүлк болуп, Болоттон соккон барсканын (Тоголок Молдо). 2. чоюн баш, башына темир бекитилген чокмор. Барскандары бир уйдай, Балбандын баары ошондо («Манас»).

БАРТОО эск. соодада: сатылган нерсенин үстүнө кошуп берилген кошумча, үстөк.

БАРХАВА (ир.-ар.) абасы көп, абасы таза. Бархава жай болуп, күндүз сүйлөшсөк ээ? — деп коюп, анан кайра сөзүн баштайт (Ж. Мукамбаев).

БАРЧА I (ир.). Сол колуна барча алган, Оң колуна кайчы алган (Тоголок Молдо), к. парча.

БАРЧА II бөлүк, кесинди, үзүндү, майда. Шалы жеңипен башка бир барча кагаз алып чыгып, ийилчп Шераалынын алдына кармалды (Т. Касымбеков).

БАРЧА III (кырг.) бардык, бүткүл. Сен ырдасаң чогулат, Алыс-жакын барча адап (Барпы).

БАРЫЗ, БАРЗ (ар.) 1. дин. милдеттүү түрдө аткарыла турган. Намаз окуу мусулмандар үчүн барыз. 2. өтм. милдет, борч, к. парз.

БАРЫШНА (ор. барышня) 1. мырзанын, төрөнүн кызы. 2. бий-

кеч, бойго жеткен кыз. Зарлап, ыйлап түрмөдө Жаткандагы кербезим. Садагасы барышня Баккандагы кербезим (Токтогул).

БАРЬЕР (ор.<фр.) 1. жолго коюлган тосмо. 2. өтм. тоскоол, каргаша, жолто.

БАС I (ир.) 1. аласа, жапыз, төмөн, ылдый. Кастанканын бас кылып, Алар сыны бар экен («Манас»). 2. өтм. пейли тар, куну жок, колу чүрүш.

БАС II (ор.<итал.) эркектердин эң төмөнкү (жоон) үнү.

БАСА (ир.) ырас эле, айтам да, айтмакчы. Баса, биздин уулдун жакында үйлөнүү тою болгону жатат («Ала-Тоо»).

БАСАЖУП (ир.) түш. диал. жумуру жыгачтардан коюлган шыптын туура чабактары. Торсуңдардын аралыгына кынаптала ти-энгеп басажунтар ышка саргарган (К. Ташбаев).

БАСАҢ (ир.) тараза ташы, теңдегич кадак. Жара сүйлөп жалында, Тараза ташы басаңдай (Женижок).

БАСЕЛКЕ I (ор. поселок) эск. кыштак, калк отурукташкан айыл.

БАСЕЛКЕ II (ор. посылка) сүйл. почта менен жиберилген буюм же акча. Жайымча тынчп жатпадым, Колхоздун ишин аткардым. Баселке болуп барууга, Конвертке батпадым (Эл ырлары).

БАСКЕТБОЛ (ор.<англ.) топу торго түшүрүп ойнолуучу командалык спорттук оюн.

БАССЕЙН (ор.<фр.) 1. жасалма көлмө. 2. дарыя, көл ж. б-дын куймаларынын жыйындысы жана алар акчу аймак, алап. 3. кең жаткан аймак.

БАСТЕК I (ир.) 1. түш. диал. сузгу. 2. өтм. чайнек. Ак бастекке чай демдеп, Алып келип бере жүр (Эл ырлары). От калап, суу бастекке куюлат, Шарак-шарак чай тулгалар кагышат (С. Эралиев).

БАСТЕК II (ир.) аласа, кыска, кодоо. Бастек бою бар, манаттан топусу бар (табышмак, жандырмагы — бир тал ширенке).

БАТ (ир.) крахмал, кездемени денитип турган зат. Таяк жеңи элегинде ушу батың менен кет! («Чалкан»). Эки киши ортого Бат болоюн, Бекбекей («Бекбекей»).

БАТА (ар.) 1. дин курандын биринчи сүрөсү. 2. алкын, тилек, ак тилек, каалоо. Бардык Кетмен-Төбөлүк, Бата берип сүйүңгөн (Токтогул). Сүрөттү карап, мен андан жолума ак бата алып жат-кап өңдүү, аны көпкө көз ачырбай тиктейм (Ч. Айтматов). 3. дүй-көнөк, нөлөн кайткан адамдын үйүнө барып көңүл айтуу, куран окутуу. Бирөөлөр батага келип атса, башкалар парсынан кутулган соң ша-шылыш иштерине жөнөп жатты (Ч. Айтматов). 4. тилек айтуу, тилек тилөө. Кабылан Кошой атаңдын Батасы журтту байыткан («Манас»).

БАТАКӨЙ (ир.) тилек тилегенди, жолдомо айтканды жакшы көргөн адам. Батакөй Кошой олуя Ошол аштын башы да («Манас»).

БАТАЛЬОН (ор.<фр.) бир нече ротадан турган аскер подраз-делениеси.

БАТАМАМ (ир.-ар.) түш. диал. толугу менен, бүт бойдоп.

БАТАН (ар.) 1. ата журт, ата конуш, жерге. 2. өтм. турак үй, орун-очок, короо-жай. Элге келсем деп турам, Участка берсен, айыл четине бир батан кылып көбөң (Ж. Мавлянов), к. отан.

БАТЕК (ир.) ултарак, кепич, өтүктүн ички таманына салына турган нерсе. Батеги манат болуп байыптыр (сүйл.).

БАТИЦКЕ (ор., орф. ботинки < фр.) кыска коңчтуу бут кийим. Батикесин басчу эле кычыратып (С. Жигитов).

БАТИР I (ор. квартира) турак үй. Турпандык Сабитакундун ат келесин жумуш кылып бермекчи болуп, Козубек батирге алды (К. Баялинов).

БАТИР II (ир.), к. патир.

БАТКЕРДЕ (ир.) түш. днал. арам ойлуу, кара ишет, кылмыштуу.

БАТМАН (ир.) Окт. революциясына чейин Орто Азияда колдоонулган салмак чен бирдиги. Ташкен, Кокон, Самаркандда 8 пудга, Олуя-Ата, Талас өрөөндөрүндө 12 пудга барабар болгон. Алты батман буудай жеп, Дан жыттанган чоң Жолой («Манас»). 2. эск. он тешеге жакын жер. 3. өтм. чоң өлчөм маанисинде. Баатыр табат, батман (дап) жейт (макал).

БАТПИРЕК (ир.) кагаздан жасап, боо тагып, абага учурулуучу балдар оюнчугу.

БАТУБА, БАТЫБА (ар.) I. дин. чечим чыгаруу (казы, мужта-хиддер). Батубалар менен карангы элдин көзүн будалап, заман окуусу, заман билдими деген жемештерди уу кылып көрсөткөн («Эркин-Тоо»). 2. өтм. баталашып алуу, өз ара келишип алуу. Төрөлөргө жана анын солдаттарына каршы казатка аттанууга «батуба» кылып тарашты (А. Убукеев).

БАТЫЛ I (ир.) кайраттуу сөз, өкүм сөз. Бирок абышка көз көрүшө көп кетти, Исхакка батыл сүйлөп (Т. Касымбеков).

БАТЫЛ II (ар.) дин. жалган, эч опассыз, жалган дүйнө.

БАТЫН (ар.) сырды көрөгөч, ички сырды байкагыч. Кайратын көрүп кан Кошой, Батын көзүн салганы («Манас»).

БАТЫНЫС, БАТУНУС (ор. поднос) аш, чыны-аяк коюлуучу жайнак идиш, к. патыныс.

БАХАДУР (ир.) баатыр, эр жүрөк. Чын эле кайран бахадур Алымхандын аялашыбы? (Т. Касымбеков).

БАЧА (ир.) бала.

БАЧАГАР (ир.) оибогур, кудаа каары, жүзү кара. Кырк эшен анда кеп айтат: Манасын бачагар киши болучу, Манасын кызгагар киши болучу. Манасын бизди сабаган, Селдебизди талаган («Манас»).

БАЧАДАН (ир.) жатып, курсактагы бала жаткан жатып.

БАЧАВЫ (өзб.) түш. днал. жибек кездеменин бир түрү. Бачайы кийген боюнуз, Маарекке болсун тоюнуз (Эл ырлары).

БАЧЕК (ир.) майда, арзыбаган. Майда-бачек иштер менен убаралянып жүрүп, убакыттын көбү өттү («Чалкан»).

БАЧИКИ (ир.) түлкүнүн баласы, түлкүнүн күчүгү. Түлкүгө сарып, Бачигин анын ыялаттын (Эл ырлары).

БАШ (кирг.) дененин мээ жайгашкан бөлүгү. Кызыгын куртур, — деп ичинең курсунет Эдигей, — адамдын башы ой ойлобой моюндун учундагы башы киймыл этип койбостон, Каранар толкундуу талаанын үстүндө каалгып сызып бараткансыңт (Ч. Айтматов).

Баш аламан — тартпнсыз, чаржайыт. Баш ат — куда салтында: калды башын азат кылуу. Башын байлоо — кызга куда түшүү. Баш бири — үйрөтүлгөн унаа. Баш азоо — жүгөн каттырбаган ат. Баш кошуу — үйлөнүү, бирге оокат кылуу. Баш калкалоо — карамагың-

да жашоо. Баш көтөрүү — каршылык көрсөтүү. Баш маана — баш калкалоо. Баш манка — жылкынын оорусу. Баш тамга — чоң тамга. Баш тартуу — моюн сунбоо. Баш урунуу — жүгүнүү (күйөө бала). Баш чалгыч — керегелердин канаттарын бириктиргич сызма. Он башы (эск.) — он түтүнгө башчы. Элүү башы (эск.) — элүү түтүнгө башчы. Жүз башы (эск.) — жүз түтүнгө башчы. Карагай башы — токойду көзөмөлдөөчү адам. Ак баш — жылкынын туяк оорусу. Как баш — көк чоку, какшанган, куу. Эт баш — акылы жок. Көк башы — мурап, суу бөлүштүрүүчү, эгин кайтаруучу. Баш иргытуу — жаңы үйгө киргенде, кой союп, башын түндүктөн иргытуу ырымы. Баш кесер — кесеп, киши өлтүргүч. Боз баш — жаш бала, улап.

БАШ ООНА (эск.) айдын аты (август айына туура келет). Баш оонанын он төрт, он бешин көрүнгөн... Айдын ошондой толугунда кетишти эле, кагылайындар! (С. Өмүрбаев).

БАШАА (ир.) мамлекет, өлкө башчысы, бадыша. Башаалуу кайтай бул журттуң Баштыгы өзүм болом деп («Манас»), к. пашаа.

БАШАЙЫ жибек кездеменин бир түрү. Көйнөгүн кызыл башайы, Кергену келдим атайы (Барпы); бачайы м-и бирдей.

БАШАРА (ир.) кебете, кешпир, бст өн. Э, башаран куруп кетсин! (сүйл.).

БАШТАН (эск.) тамаша курган оюн. Татар тилинде — бастаңгыр — жаштардын жайында чогулуп кура турган тамаша оюну (бастан+кур), үйдө жалгыз калган кыз баланын ата-энеси жокто үлөт берилиш.

БАЯБАН, БИЯБАН (ир.) суусуз чөл, суусуз какшыган талаа. Кур биябан чөл болуп, Дарыя чалкар көл эмес («Манас»). Чын эле мен аны утурлап тосуп алууга үлгүрбөй, жүзүн көрбөй, ушинтип биябанда жалгыз кала бердимби?.. (Ө. Даникеев).

БАЯН I (ир.) сыпаттоо, түшүндүрүү, жомоктоо. Өзүндө жок башка мал, Баян кылып өтөлүк, Бул сөзүмө кулак сал (Тоголок Молдо).

БАЯН II (ар.) жөнү жок даназа, курулай сөз. Баяны жок дүйнө, Баяны жок сөз.

БАЯН III (монг.) бай, колунда бар, оокаттуу.

БАЯНАЛУУ (ир.-кирг.) балакеттүү, кайгылуу, оор, кийин. Баяналуу күн тууса («Манас»).

БАЯНДАМА (ир.) доклад, түшүндүрмө. Чогулушта чоң баяндама болду («КМ»).

БАЯНДОС (ир.) I. кыдырлуу адамдар баса турган жерге төшөлө турган жибек төшөк же килем. 2. кире бернишке же баса турган жерлерге төшөлө турган палас. Жекендос жерден алдырып, Баяндос жерге салдырып («Манас»).

БАЯТ (ар.) ыр, ыр саптары. Сынар ойду түзөттүм кураштырып, Сынук сөздү ширеттим кынаштырып... Пайда болду бир баят (он тогуз сөз) — Бир мааниге саптарын улаштырып (Т. Байзаков).

БЕГЕНЕ (ир.) башка, бөлөк, жат. Перзентим жалгыз Топчубай, Бегене болгон дүйнөдөн (Токтогул).

БЕГЕМОТ (ор. < байыркы евр. бехемотх) Африкадагы тузсуз сууларга жакын жашоочу ача туяктуу, сүт эмүүчү жаныбар.

БЕГИ (ир.) бий алма, айва (дарагы жана жемиши). Акчыл жеги келсе, кайнатаңа айтайын, базар күнү беги деген азыр көп бо-луш керек, ошондон алып келсин (Ж. Мавлянов).

БЕДЕ (ир.) тоют чөптүн бир түрү. Кашка беде, уй беде, Койн беде бар (С. Каралаев).

БЕДЕЛ (кырг.) кадыр, барк. Эл ичинде беделге ээ болгон адам («Чалкан»).

БЕДЕН (ир.) дене, тулку бой. Бүткүл beden этимди Боёгондой кан кылды (фольк.).

БЕДӨӨ (ар.) 1. Түндүк Африкадагы көчмөн араб уруусу. 2. кулак ат, бедөөлөрдүн аты. Кытылдаган жорго аттан, Огуз бедөө мингизип («Манас»).

БЕЗЕ (ир.) кооздоо, көркөмдөө. Жоого кирдин бел түзөп, Тонко кирдин тил безеп (Эл ырлары). Жер чечегин безеп сайраган булбул («КМ»).

БЕЗЕР (ир.) жадатма, алек кылма. Тил албаган, жакшы окубаган ата безер балдар да жок эмес («КМ»).

БЕЗЕРГЕН, АК БЕЗЕРГЕН (ир.) 1. соодагер, эл арасына барып соода кылган адамдар (алар көбүнчө тынчылык да кылган). 2. өтм. адалдан тапкан (илгери кыргыз арасына соода кылып кеткен адамдар: «биз ак безерген болобуз», б. а. чыныгы соодагер болобуз, «адалдан тапкан малымды соодалап жүрөмүн») дешкен.

БЕЗМЕНТ (ир.) түш. тумар, кар жиликке байлай турган тумар.

БЕП- (ир.) жок. Кыргыз тилиндеги -сыз мүчөсүнүн маанисин берет.

БЕПДААРАТ (ар.-ир.) дин. дааратсыз, даарат албаган; Атаңдан калган тууларды, Бейдаарат адам минбеген («Манас»).

БЕПАДЕП (ир.-ар.) орой, иттин мурдунан түшкөндөй, тартиби жок. Букардын каны сураган, Сураганга бербеген, Бермек тургай Буурулга, Бейадеп киши минбеген («Манас»).

БЕПАКЫЛ (ир.-ар.) эси жок, көөсөр.

БЕПАЛ (ир.-ар.) түш. дилал, дармансыз, күчү кайткан. Бейал болуп жатканда, Арманга катуу батканда (Эл ырлары).

БЕПАР (ир.-ар.) намысы жок, намыссыз. Бек кармабас тизгинди, Бейар долу кармадың (Тоголок Молдо).

БЕПБАЗАР (ир.) базар эмес күн, базар болбогон күн. Бейбазар күнү үйдө эле отурсаң боло (М. Абдукеримов).

БЕПБАК I (ир.) жесир, жесир катын, тул катын. Бир бетте чөккөн нар жатат, Бир кылым уктап калганбы? Бир бети толо жаракка, Бир бейбак тырмап салганбы (А. Дегенбаева).

БЕПБАК II (ир.-ар.) таалайсыз, кешиги жок, ырысы жок. Эмне балааны башыңа үйүп жатасың, бейбак? — деп дүкөнчүгө угузбай күбүрөдү (Ч. Айтматов).

БЕПБАШ (ир.-кырг.) тентек, тил албаган. Үй ичин үч-көтөргөн бейбаш, тентек балдар да жок эмес («Муг. газ.»).

БЕПБЕРЕКЕ (ир.-ар.) өнүмү жок, жарыбаган, жыргатпаган. Бейбереке болбо деп, Берерди өзүм билейин. Куржунунду көтөрүп, Алып келгин колго деп, Бай Жакып сүйлөп калганы («Манас»).

БЕЙ-БЕЧАРА (ир.) колунда жок, жарды. Бей-бечара зарлады, Залимдердин зарпынан (Токтогул).

БЕЙГАМ, БЕЙКАМ (ир.) шалакы, плээдин, камы жок. Биз кичпекей болсок да, кайсы бир улгайган бейгам адамдарга караганда турмушка өтө сарандык менен мамиле кылабыз (М. Абдукаримов).

БЕЙГУДА (ир.) жөнү жок, курулай. Мейманкана киргизгин, Бейкараар адам экен деп, Бейгуда сүйлөп салбасын («Манас»); бөө-м-н бирдей.

БЕЙГҮНӨӨ, БЕЙКҮНӨӨ (ир.-ар.) жазыксыз, айыпсыз, кылмышсыз. Эл ичинен эсепсиз, Бейгүнөө кандар төгүлдү («Мендирман»).

БЕЙДААРАТ (ир.-ар.) дин. жууңбаган, тазаланбаган, ыпылас. Көк жалындын Ак кула, Бейдаарат киши минбеген («Манас»).

БЕЙДАРМАН (ир.) алсыз, күчсүз, ырып этерге алы жок. Жалпы мундуу мусапыр, Баарыбыз болдук бейдарман (Токтогул).

БЕЙДАРТ (ир.) илдетиңиз, оорусуз.

БЕЙЖАЙ (ир.) чатак, долу. Тикилдеген сары кыз, Бейжай экен, долу экен («Эр Төштүк»). Бейжай катып алганың — балакетке калганың (ылакап).

БЕЙЖООП (ир.-ар.) 1. уйчүкпай коюу. 2. өтм. уруксат бербөө (мындагы «жооп» арабдын «жовоб» деген сөзүнөн эмес, фарсынын «жавоз» — «уруксат» деген сөзүнөн).

БЕЙИЛ (ар.) 1. аракет, иш. 2. кулк-мүнөз. Бергендиги башкача Бейли жакшы арстаным («Кошок»), к. пейил.

БЕЙИЛ-КУЙ (ар.-ир.) кулк-мүнөз, кыял-жорук. Кыял. Бейли-куюн оң болсо, Анжияндын Алымбек Азыр берсин баласын (Тоголок Молдо).

БЕЙИТ (ар.) 1. үй, имарат. 2. өтм. моло, кабыр, мүрзө, күмбөз. Казылган бейит мүрзөсүн Калыптыр кара чым басып (Токтогул). Бир күн өтүп Алиманды бейитке койдук, Аял болсом да мүрзөсүнүн башына өзүм бардым (Ч. Айтматов).

БЕЙИШ (ир.) жаннат. Ай-ай, кожо, Ай кожо! Бейишинди өзүң ал, Береним Чубак келатат («Манас»).

БЕЙКАБАР (ир.-ар.) 1. дарексиз, дарегин жок. 2. өтм. тынч, кыймылдабай. Жол тостурган балбандар, Жатасыңбы бейкабар («Манас»).

БЕЙКАБАТ (ир.) түш. дилал, жыргалга алнарбай турган, тынчты кетире турган. Жыйын дем тартпай, тымырс болуп, Абыл бийдин колундагы бейкабат кагазды тиктеп калды (Т. Касымбеков).

БЕЙКАЙРАТ (ир.-ар.) демилгесиз, ынтасыз. Ишке келгенде өтө эле бейкайрат жамандын бири («Чалкан»).

БЕЙКАМ, БЕЙГАМ (ир.-ар.) сарамжалсыз, тынч, тынчтыкта. Кароолду жакшы койбостон, Бейкамдык бизден өттү деп (Тоголок Молдо).

БЕЙКАПАР (ир.-ар.) элөөсүз, ойлобостон. Айна ички бугун жашырып, бейкапар кишиче сурады (С. Шимеев).

БЕЙКАРАП (ир.-ар.) туруму жок, токтому жок. Мейманкана киргизгин, Бейкарап адам экен деп, Бейгуда сүйлөп салбасын («Манас»).

БЕЙКАСАМ (ир.) эриши жибек, аркагы кебез жип, түр салынган бышык кездеме. Бейкасам кийип түрдөнүп. Жасангандан болбогун? (Тоголок Молдо).

БЕЙКООГА (ир.-ар.) чыры жок, тынч, калбасыз. А бул жер канча кылганы менен да бейкоогалуураак (К. Жантөшев).

БЕЙКУТ (ир.-ар.) бейпил, тынч, мамыраган. Бейкут тынчтыкта миң-миң жыл өмүр сүргүлө (Ч. Айтматов). Кошуундун бейкут жатканы, Так кырк күнгө толуптур («Манас»).

БЕЙМААЛ (ир.-ар.) убакытсыз, өз убагында эмес. Бир чети эскертпей беймаал келип, курбусун оңтойсуз абалда калтырган Дыйканбек кантсе да Аргындын алдында актанып жиберди (А. Стамов).

БЕЙМААЛИ (ир.-ар.) долу, албуут, бейжай. Беймаали болсо аялын Күнүгө үйгө чуу салат (Токтогул).

БЕЙМАЗА (ир.) 1. даамсыз, даамы жок. Беймаза тамак. 2. өтм. жөнү жок, дайны жок, береке чыкпаган. Бир акмак беймаза сөздү

сүйлөй берди («КМ»). 3. өтм. убара кылуу, тынчын алуу. Динар чоң энесин беймаза кылат (Т. Сыдыкбеков).

БЕЙМАЛАЛ, БЕЙМАРАЛ (ир.-ар.) тынч, жайбаракат, коопсуз. Чайды өзүңүз беймалал отуруп ичиниз (М. Абдукаримов). Кээ бир белгисине караганда быйлык күз да ошондой болчудай. Күзгө жарасак аял беймарал кез да келет (Ч. Айтматов). Үпүп куштар рап отурушкан экен (Ч. Айтматов).

БЕЙМААНИ (ир.-ар.) дайны жок, жөнү жок, берекеси жок. Кылар иши жок отуруп алып, беймаани сөздөрдү сүйлөй берет («Чалкан»).

БЕЙМАР (ир.) түш. диал. оору, сыркоо, илдет.
БЕЙНААР (ир.-ар.) түш. диал. даам сызбастан, ач карын. Бул дарыны бейнаар ичиниз (сүйл.).

БЕЙНАМАЗ (ир.) дин. кудайга кулчулук кылбаган, кудайга жүгүнбөгөн. Беш убак намаз окуган, бейнамаздан чочуган (Токтогул).

БЕЙНАМЫС (ир.) ар кылбаган, арданбаган, ары жок, ардыкпаган. Ушундай да бейнамыс киши болот экен да,— деп ал таң калды («КМ»).

БЕЙНАСИП (ир.-ар.) кешиги жок, кешик айтпаган.
БЕЙНЫСАП (ир.-ар.) ач көз, ынсабы жок, ысапсыз. Бечаранын тилгине бейнысаптар көнбөйсүн (Токтогул).

БЕПОПА (ир.-ар.) жакшылык артпаган, жакшылык кылбаган, кара мүртөз. Өмүрдүн күлгүн курагы бейопа иштерге кетти (О. Айтматов).

БЕПӨНӨР (ир.-ар.) түш. диал. бир нерсеге шыгы жок, эч кесибн жок.

БЕЙПААМ (ир.-ар.) түшүнүгү жок, аңгүдүк. Анчалык деле бейпаан киши болбосо керек (М. Абдукаримов).

БЕЙПАЙ (ир.) убара, азап, кыйноо. Бейпайга калган бул башты, Ажыратад шеримсин («Манас»).

БЕЙПАЙДА (ир.-ар.) бекер, иш кылбай, жөн, пайда келтирбей. Кечки суук түшө электе малдын отун майдалап жибер. Бейпайда отурганга эмитен көпбө (А. Матисаев).

БЕЙПАРАСАТ (ир.-ар.) билгичтиги жок, байкагычтыгы жок. аялды айыптаба! Мен айыптуумун, бейпарвалым, кайдигерлик! Аяп ак! (Ш. Абдыраманов). Кайрадан бейпарва жаштыгың кылчыйып бир караткансың, жеңилдеп калат (Ж. Мавлянов).

БЕЙПАРЗАНТ (ир.) баласыз, куу баш, тукумсуз, туяксыз. Бейпарзант өткөн дүйпөдөн («Эр Табылды»).

БЕЙПЕШЕНЕ (ир.) түш. диал. түрү суук, куник. берген дилге көп түрлүү. Көркөк бай бейпил жеримди Көрсө экен (С. Жусуев).

БЕЙПУЛ (ир.) 1. түш. диал. келей, колунда жок. 2. өтм. акчасыз бекер.

БЕЙСАБАТ (ир.) кат тааныбаган, окуй, жаза билбеген.

БЕЙСАЗА (ир.) татыксыз, ылайыксыз, жөнү жок. Күйөөң бейсаза болгон соң, Жырганың курусун (фольк.). Чыгыштын аял өнүлгүшүңгө Америка Кошмо Штаттары жан талашкан (К. Жусуев).

БЕЙСАКАЛ (ир.-кырг.) сакал чыга элек, жаш. Эмне, мында өңчөй бейсакал түнөдү деп жүрөсүңбү? Сакалы кучактары да бар (Т. Касымбеков).

БЕЙСАЛАКЫ (ир.) даамы жок, мааниси жок, тантыган. Бейсалакы сөз айтат, Адамдын сырын билбеген (Барпы).

БЕЙСАРАМЖАЛ (ир.) шалакы, илээнди, оокаты чачылып жаткан. Атты кечке айдады, Бейсарамжал балдардын, Бекерге шору кайнады («Манас»).

БЕЙТААЛАЙ (ир.-ар.) ырысы жок, кешиги жок, бакытсыз. Мен Каныкей бейтаалай, Кардымда кетти арманым («Манас»). Бейтаалай эрдни бактына, Бейжай катын жолугат (Тоголок Молдо).

БЕЙТАП (ир.) оору, сыркоо, табы жок. Кобурашып отура бербей, бейтап адамга тынчтык берели... деп калышты (Т. Касымбеков).

БЕЙТАРАП (ир.-ар.) калыс бир жакка тартпаган. Бейтарап болбой, эрши-аркакташып эптеп оокат кылгыла (М. Элебаев).

БЕЙТАРТИП (ир.-ар.) баш аламан, чаржайыт.
БЕЙУБАК, БЕЙУБАКЫТ (ир.-ар.) мезгилсиз, беймаал. И келпписиз бейубак! Молдо Асан кабарып тез-тез сүйлөдү (Т. Касымбеков).

БЕЙЧАРА (ир.) 1. келей, жарды, колунда жок. 2. аргасыз, амалсыз, к. бечара.

БЕЙШАРИМ (ир.-ар.) түш. уятсыз, бетсиз, уяты, бети жок > түш. диал. шам, к. шам жана шарим.

БЕЙШЕМБИ (ир.) аптанын төртүнчү күнү.
БЕЙШЕП (ир.) 1. табарсык. 2. өтм. сийдик, заара. Аттардын бейшеби толду (Ч. Айтматов), к. шейшен II.

БЕКЕМ (ар.) бек, туруктуу. Айтылган сырды жашыруу, Бекемдиктин белгиси (фольк.).

БЕКЕР (ир.) 1. ишсиз, кызматсыз, бош, курулай басып жүрүү. Айылдан айыл кылдыруу, Бекердиктин белгиси (Токтогул). 2. өтм. пүлсүз, акча төлөбөй. Бекти көрсөн мактайсың, Бекер ичкен аш үчүн (Токтогул). 3. өтм. жөнү жок, ылайыгы жок. Бекер кылынып, аял тилип албай («Чалкан»).

БЕКЕРПОЗ (ир.) иштебей бош жүргөндү, бекерчиликти сүйгөн. Аны бекерпоз деп бекер эле айтышат («Чалкан»).

БЕКЕТ (ор. пикет < фр.) 1. чакан сакчы отряд жана отряд жайгашкан жер. 2. жүз метрге барабар темир жолдук өлчөм, аралык. Бекеттерден айдалган, Бекилип колу байланган (Токтогул).

БЕКЗАТ, БЕКЗАДА (ар.) бектин баласы. Теги ак сөөк. Бекзалдар самсышат балага куда болууга («Мендирман»).

БЕКСИЛ (ор. вексель < нем.) Бексилге койдуң колунду, Байланды өзүң жолунду (Тоголок Молдо).

БЕЛ I (кырг.) дененин бир бөлүгү. А-ий, дегн жанды сууруп алысыңбы? Коё турчу кичине, белим уюп кетти (А. Стамов). Бел алдыруу — ык алдыруу. Бел байлоо — чечкиндүү киришүү. Бел кудала — бала туула электе кудалашуу. Бел чечүү — тыныгуу. Кумурска бел — бели кындай ичке.

БЕЛ II (ир.) күрөк, кол күрөк. Ылайдын иши бел менен, Дий-калдын иши жер менен (Барпы). Артан кууган эл кирет, Колдо-рунда: бакан, балта, бел күрөк (С. Эралиев).

БЕЛЕТ (ор.), к. билет.
БЕЛЧИР (монг.-кырг.) Эки суунун кошулган жери, эки суу ко-

шулган капчыгай. Бетегелүү беш белчир, Ошондо сени кез келтир (Эл ырлары).

БЕНАРАС (ир.) Индиядагы чоң шаарлардын бири Варанаси (илгертен анда чыгарылган кымбат жибек кездемелер соода аркылуу Орто Азияга чейин тараган). Варанаси кымкабы. Нүзүп бена-растын кызыл кымкабын кийген, башында көк селде, көйкөлтөп кымкабынын ичинен ак кемзолго, селдесине бир өңдөш көк бото кур курчанган (Т. Касымбеков).

БЕНДЕ (ир.) 1. кул, эркис. **Бенде** болуп жол бастым, Комузум жок-колумда (Токтогул). 2. кудайдын кулу. 3. өтм. адам, киши. Кыбыр этип кыймылдап, Тик баскан **бенде** болгон жок («Манас»), к. пенде.

БЕНЗИН (ор.-<ар.) нефть ажыратуудан алынуучу түссүз, күдүүчү суюктук.

БЕРЕКЕ, БЕРЕКЕТ (ар.) 1. молчулук, мол. Оп, оп майда, оп бөйтсөн, Кошулат пайыз-**берекет** (Барпы). 2. Көчөтүн тигип кө-бет. Жан далбастаган аракетинен **берекет** болбой жатканын көр-**БЕРЕН** (ир.) 1. кыраан куш, бүркүттүн бир түрү. Ишим ошонун көрүгөндү алат. Муну эч кимге **берей** өзүм таптап саламын оозуна карай имерилип турат (К. Жантөшев). 2. өтм. баатыр, эр, («Манас»). Барбардигер жар болгон, **Берен** Кошой дагы бар

БЕРЕНДЕ (ир.) канаттуулар, учуп жүрүүчүлөр. Жан-жаныбар, **БЕРЕНЕ** (ир.) музыкалык аспапта: күүнү, обонду мукамга кел-ренесин өмүрдүн санай берем (Т. Байзаков).

БЕРЕНЖИ I (ир.) жибек кездеменин бир түрү. **Беренжиден** көйнөгүн, Белине ороп танды эми («Манас»).

БЕРЕНЖИ II (ир.) эск. сабы асыл таштар менен кооздолгон кылыч. **Беренжисин** байланып, **Бектер** миңчү ат экен («Манас»).

БЕРЕНЖИ III (ир.) эск. сабы асыл таштар менен кооздолгон кылыч. **Беренжисин** байланып, **Бектер** миңчү ат экен («Манас»).

БЕРИШТЕ I (ир.) дин. кудайга кудчулук кылып гана асманда жаша-ган канаттуу зат. **Берештелүү** шеним, Бенденин баары сыйынган (Токтогул). 2. өтм. дин. күнөөсүз, таза, ыйык колдоочусу бар киши, к. периште.

БЕРК (ар.) жаркыраган, кулпурма, кооз. Коргон урсан арк бо-лот, Дарбаза урсан берк болот (Эл ырлары). Асынып жүрсө Ак-коргон берк эле («Семетей»).

БЕРКОН I (ир.) 1. бакшы (өзбек, тажик, каракалпак тилде-ринде: балчы, бакшы маанисинде). 2. өтм. түш. диал. ыйык, ка-дешет (Т. Мияшев).

БЕРКОН II (ир.) 1. канга боёлгон; кандуу жаш төккөн. 2. өтм. Берконум, сиз өтпөйбүз этинден (фольк.).

БЕРМЕТ (ир.) 1. дүр, мончок, асыл таш. Алтындан тизген бер-метин. Адамдан артык келбетин (Эл ырлары). 2. өтм. мөлдүр, тунук. Көк бермети сан жылдыздар жашынбак ойногон балдардай жы-

мындап көрүнө баштады (К. Жантөшев). Көзүңдөн тамчылатпа бермет жашын (Барпы).

БЕСАЗ (ир.) жаман, жакшы эмес.

БЕСИР, БЕЗИР (ор. писарь) катчы. Сельсоветке бесир тепке-дей бирөө жүрчү (Т. Сыдыкбеков).

БЕТ (кырг.) өң, жүз. Найман-Эне бүрүшүп отуруп калды. Эки колдоп бетин басып, солуктап ыйлап көпкө отурду (Ч. Айтматов). **Бет алуу** — багыт алуу. **Бет ачар** — башкы сөз. **Бет ачыдуу** — уял-бай, айбыкпай калуу. **Бет жыртуу** — эри өлгөн аялдын өз бетин тырмап тытышы. **Бет буруу** — көңүл буруу. **Бети калды** — карта ою-нунун бир түрү. **Көк бет** — доюр, дегенин бербеген. **Бети жок** — уятсыз.

БЕТЕР (ир.) андан да, улам күчөө. Баштагыдан беш бетер Ба-лааны көрүп жүрбөсүн (Токтогул).

БЕТКАТ (ир.-ар.) жамандык издеген, айыптуу; бети боздогон-дук, убдасыз. Өкүмдар, ханзаада аганыз кармалды. — И, ким-сиз? — Султанмурат бек бахадур! Сизге беткат да (Т. Касымбе-ков).

БЕТОН (ор.-<фр.) кум, шагыл, цементтин аралашмасынан тур-ган курулуш материалы. Туш тарап бүтүндөй курулуш. Тоо-тоо болгон жыгачтар, ал мурда көрүп-билбеген түндүк, уук түспөлдүү темир, бетондон жасалган бирдемелер (Ө. Даникеев).

БЕТПАК (ир.-ар.) жүзү кара, шерменде. Бул бетпактын кыл-баганы жок деп безеленди («Чалкан»).

БЕХУШ (ир.) 1. түш. диал. эстен тануу, эсинен ажыроо. 2. өтм. түш. диал. байкуш, бечара.

БЕЧАРА (ир.) 1. аргасыз. 2. өтм. колунда жок, кедей. **Бечара** менен карыпка, Береринди камда деп («Манас»). 3. өтм. байкуш. Жолой жүрөт, **бечара**, Калмагына корголоп («Манас»).

БЕЧЕЛ (ир.) 1. иттин болгон бала. 2. өтм. маалымда баспаган бала. Дарманы болбойт бечелдин, Мүргүбөйт сөзү чечендин (Бар-пы).

БЕЧЕНДИ (кырг.) чөп, бычан. **Беченди** деген чөбү бар, Беш сугарган аштыктай («Манас»).

БЕШ I (ир.) 1. күч, кубат, ал, кайрат. Минте берсең Семетей, Беш кеткен бул элди, Бейпайга дагы саласын («Семетей»). 2. өтм. зордук, к. пеш I.

БЕШ II (ир.) араб алфавитинде «о, у» үндүүлөрүн билдирүү үчүн үнсүздөрдүн үстү жагына коюлуучу үтүргө окшош белги; **пеш** деп да айтылат.

БЕШ III (ир.) көп, бир топ, ашыра. Сен бу жолу беш кеттиң.

БЕШ IV (кырг.) 5 саны. **Беш бармак** — кыргыздын улуттук та-магынын аты. **Беш атар** — сайлуу от алма мылтыктын бир түрү. **Беш жылдык** — мамлекеттин беш жыл ичинде аткарылууга тийиш планы. **Беш илтик** — жеке бир башы бешке татып турган. **Беш тү-лүк мал** — малдын беш түрү. **Беш майжа** — колдун беш салаасы.

БЕШ КАДАМ (ир.) эпкиндүү, ар бир иште алдыда жүргөн адам.

БЕШЕНЕ (ир.) маңдай, чеке, баш. **Бешенеде** жазганды Качан да болсо көрөбүз («Манас»). Столду тегерете отургандардын баары-нын бешенеси дааналана көрүндү. Кара көк болуп отурганы Сегиз-баев экен (Ч. Айтматов).

БЕШИМ, БЕШИН (ир.) 1. түш. кыйшайган маал, түш оогон мезгил. Кабылан Кочкор жаш бала, **Бешим** маал болгондо, Кайра

жолго салыптыр (Тоголок Молдо). Кеч бешимде арабага чөп басып жатып (Ч. Айтматов). 2. дин. түш кыңайганда окулуучу намаз. Бул убакта чалдар, кемпирлер бешим намаздарын окуп болушуп, кайра күнгө чыгышат (К. Жусубалиев).

БЕШ ТОГООЛ (кырг. того, тогош, тогошуу). 1. Айдын беш жандысында Үркөр менен маңдайлашып келиши. 2. жаз айынын аты (март айына туура келет). Беш тогоола өтпөй, бел чечпейт (макал).

БИБЛИОГРАФИЯ (ор. <гр.) китеп жана башка басма продукцияларын жалпы белгилери боюнча системалуу түрдө эсебин алуу жана жазып чыгуу. 2. Ушундай таржымалдарды түзүү методдору жана ыктары жөнүндөгү илим. 3. белгилүү тармак, предмет боюнча китептер менен макалалардын тизмеси. Пушкиндин чыгармаларынын библиографиясы.

БИДИЯ (ар.) дин. 1. өтө кары адам же боюнда бар аял кармабаган орозосу үчүн берчү садага. 2. өлгөн адамдын кармалбай калган орозосу, окулбай калган намазы үчүн төлөө, садага. Табытка салып көтөрүп, Бидиясын өткөрүп («Манас»); к. пидия.

БИЖИМ (ир.) түш. диал. чүкө, бакай.

БИЛ (ар.). Көркүн көргөн адамдын, Бүткөн бою дүркүрөп, Мас болгон билдей күркүрөп («Манас»); к. пил.

БИЛЕТ (ор.) 1. бир нерсени пайдалануу укугун күбөлөндүрүүчү документ. Сен үчүн билет алып, жылуу-жумшак автобуска отуруп, алты жүз чакырым ата журттун аяк-башына жетишин кыйын эмес (К. Жусупов). 2. кандайдыр уюмга, партияга тиешелүү экенин күбөлөндүрүүчү документ. Ата-эңелерибиз кызыл билет алышты, коммунист, комсомол болушту. (К. Жусупов). 3. экзамен тапшыруучу жооп берүүгө тийиш суроолор жазылган барак. Экзамен неге мынча кымбат болот, Колуна билет берип жалгыз коёт («КМ»).

БИЛЕРИК (кырг. <билек жүзү; озб. билегүзүк) билекке салынуучу алкак, жасалга буюм. Кош билерик, кош шакек, Он колуна сала кет (Тоголок Молдо).

БИЛИК (ир.) чырактын күйүүчү тасмасы. Чырактын билиги көөлөнүп, үй ичи ала келөкө (Ч. Айтматов). Карангы жарык болбойт, ай болбосо, Чыракта билик күйбөйт, май болбосо (Барпы).

БИЛМАН (кырг.-ир.) билгич, билерман, көптү билген. Өңкөй билман көкөрлөр эми «көкө теңир уланы каган жүзүн көрүү» үчүн ордого жыйылат (Т. Касымбеков).

БИЛТЕ (ир.), к. милте.

БИНАА (ар.) 1. жаралуу, пайда болуу. Бүргө, сен бирөөнүн баласына шек келтирбе. Атасы жок бала бинаа болмок беле, сен наристеге шек келтирбе (Т. Касымбеков). 2. өтм. үй, курулуш, имарат.

БИНТ (ор. <нем.) жараат ж. б-ды таңууга арналган тасма түрүндөгү даки.

БИОЛОГ (ор.) биология боюнча адис.

БИОЛОГИЯ (ор. <гр.) тиричилик жана организмдер жөнүндөгү илим. Журналдар биология илиминин жетишкендиктерин, анын социалисттик айыл чарбасы менен байланышын чагылдырып турат (КСЭ).

БИР (ир.) 1. байыркы, таң болгон. 2. абышка, чал. 3. көсөм, колдоочу. 4. дин. шайык, дин жетекчиси; к. нир.

БИРГӨБӨР (ор. приговор) эск. өкүм, чечим, токтом. Бийлерден мөөр басылат, Биргөбөрү жазылат (Токтогул).

БИРДИН АЙЫ айдын аты (февраль менен марттын аралыгы).

Бирдин айы жаңырып, Жыл он эки ай толгондо, Балдарынын кийимин, Адырашман, арчага, Ысырактан түтөтөт, Ырымдарын күчөтөт (А. Чоробаев). Биз сенин үңүлдү угуп, кумардан чыгалык. Эмесе комсомол уул, бирдин айындай маалкатпа (А. Стамов).

БИСМИЛЛА (ар.) дин. 1. алланын аты менен, кудайдын аты менен. 2. өтм. башталды.

БИСТЕ (ир.), к. мисте.

БИТЕКАРЫН (ир.-ар.) барып турган саран, дегеле теңдеши жок бакыл. Битекарын байларын Өлгөнүнүн этин жеп, Колу менен сойбоду («...санат-насыят...»).

БИТИК (кырг.-монг.) жазуу, кат, чыгарма, китеп; бичик м-н бирдей.

БИТИКЧИ (кырг.-монг.) окумал, кат тааныган. Бул ойбогон сөздү мына ушуд эле Долопону айлында мурда казы болуп, бий болуп жүргөн Сулайман деген кат тааныган битикчи неме чыгара койгон экен (К. Акматов).

БИТИР I (кырг.) саран, катуу баш, бакыл. Анын сарандыгы, битирлиги себеп болду (Ж. Мавлянов).

БИТИР II (ар.) 1. дин. орозодо ооз ачуу. 2. орозо айынын аягында ооз ачканда берилүүчү садака. Садака, битир, дооранды алысыз карыптарга берүү керек (К. Жантөшев).

БИТКОР (кырг.-ир.) бити көп, биттибек. Жолобогун сүткөргө, Жакын жатпа биткөргө (Эл ырлары).

БИЧИК (кырг.-монг.; монг. бичиг — жазуу) жазуу, кат чыгарма, китеп. Аянбастан ант кылып, өлүп кетер уу жалап, Бичикти төшкө коюшуп («Манас»).

БИШАРАТ (ар.) сүйүнүчтүү кабар, сүйүнчү, кубанычтуу жералге. Анда Манас муну ойлоп, Алдам берди бишарат, Ан уулап мында келишим, Андасам артык ишарат («Манас»).

БИЯДА (ир.); пияда м-н бирдей.

БЛОК (ор. <англ.) биргелешип аракет кылуу максатында мамлекеттер, саясий партиялар же уюмдар ортосунда түзүлгөн келишим.

БЛОКАДА (ор. <англ.) 1. багындыруу же алсыратуу үчүн шаарды, чепти аскер менен курчап алуу. 2. саясий кысым көрсөтүү максатында бир мамлекетти экономикалык жана саясий жактан обочолотууга багытталган иш-аракет. Саясий блокада. Экономикалык блокада.

БЛОКНОТ (ор. <фр.) жыртып алма барактуу денгер. Мурат блокнотун алып, авторучкасын даярдады (М. Байжиев).

БОГДИХАН (монг. богд — ыйык) монгол хандарынын, кытай падышасынын наамы.

БОДО (монг. бод — чоң) ири кара мал. Бодо малдарын өзүнүн улан-ушагы багат (А. Убукеев).

БОЗОКЕР (кырг.-ир.) бозо салуучу, бозо кайнатуучу. Бозокердин үйүнөн узатып чыкканда кызып алган эле (Ч. Айтматов); бозочу м-н бирдей.

БОЗОКОР, бозокер, бозочу м-н бирдей.

БОЗОПУРУШ (кырг.-ир.) түш. диал. бозо сатуучу, бозочу. Өзү барып дарыяга таштасын, А биз кеттик бозопуруш сокурга (Т. Байзакон).

БОЗОЧУ, бозокер, бозокор м-н бирдей.

БОЙРО (ир.) камыштан жалпайтылып согулган жерге салгыч. Боз үйлөр чыкты жүз сомго, Бойродор чыкты үч сомго (Токтогул).

БОКОНО (кырг.-монг.<монг. богно — кыска; богно хавырга — кыска кабырга) кыска кабыргалар. **Боконо** сөөгү болк этти, Боктуу ичеге солк этти («Манас»).

БОКЧО (ир.) 1. үп, мүлк оролгон ташык. Кача там толгон дүйнө бар, Арттырып бокчо катпанар («Манас»). 2. өтм. бешик өнөргөн аялдын ээринин алдыккы кашына бекитилген таканчык.

БОЛОТ (ир.) күрч темир. Күрч болоттон согулган, Кылычын колго алды эми («Манас»).

БОЛОТУНАЙ, БОЛОТНАЙ (ор., орф. полотно) ак кездеме. Зейнеп апа дагы азыраак отурду да, аянан өйдө туруп, саандыктан ак болотнай кездемени алып, эркекке кенен көйнөк бычты (Ч. Айтматов).

БОЛУСКЕЙ (ор.) дат баспаган ак металл. **Болускей** самоор.

БОЛУШ (ор. волость) 1. Россияда аймактык-административдик бөлүшүн. **Бир болушту** түтүнү 300гө жакын эле. 2. болушту башкаруучу адам.

БОЛЬШЕВИЗМ (ор.) эл аралык жумушчу кыймылындагы саясий ойдун революциячыл, ырааттуу марксисттик агымы.

БОЛЬШЕВИК (ор.) большевиктер партиясынын мүчөсү, большевиктердин жактоочу, коммунист. **Большевиктик** заманда, Багың ачып дууладың (Шамей Токтобай уулу). Атам үчүн. Сенин колун бөлүпкөнө ажал тапкан большевиктер үчүн (Т. Мияшев).

БОМБА (ор.<гр.) ичине жардыргыч үчүн (Т. Мияшев).

БОМБА (ор.<гр.) ичине жардыргыч зат толтурулган жарылма гырдай ок атып турушкан (К. Жусупов).

БОПРУКЕР (кырг.-ир.) ырайымдуу, адамды аяган.

БОПОРОС (ор., орф. папироза<пол.) чылым, тамеки. **Бопорос** тартпа десе тил албайсын, Зыянын бопоростун биле албайсын (сүйл.).

БОПУЗА (ир.) опуза м-н бирдей.

БОРБУЙ (кырг.-монг.) 1. курсак. 2. балтыр. **Борбуйлууну** бүт кырып, Мөглөтүп кетчү түрү бар («Манас»).

БОРОДОЙ (ир.-кырг.) мормогой, мормойгон. Мурундары бородой, эки көзүн карасан, Казып койгон ороодой («Манас»).

БОРОЗ I (ор. борозда) соконун тилин тилген сол. Кара терге чумулган төрт ат борозго жата калып, энтиге жер тырмалайт (Ч. Айтматов).

БОРОЗ II (ор. простая карта) көзүр эмес карта. **Бороз** менен эле бас, көзүрдүн кереги тиет (сүйл.).

БОРУМ (ор. форма<лат.) кебете, тышкы түр. **Боруму** түз боз почу садага (А. Осмонов).

БОСТЕК, БӨСТӨК (ир.) түш. диал. эчки же кой терисинен салган көлдөлөн. Ал очоктун боюнда жатчу койдун бөстөгүнүн үс-түнө күндөгүсүндөй бөкчөйүп отуруп алды (Ж. Малянов).

БОСТОН (ир.) чарбак, бакча. Көңүлгө сактап жүргөмүн, Гүл бураган бостонду (Т. Байзаков).

БОТАНИК (ор.) ботаника боюнча бир гүлү, Мен бостондун булбулу (Эл ырлары).

БОТАНИКА (ор.<гр.) өсүмдүктөр жөнүндөгү илим. Ортодогу чон тегерек столдун эшик жаккы четинде отурган ботаника мугалими Айна (А. Стамов).

БОТО (ир.) орто кылымдарда Самарканда пахтадан токулган кездеме пута делген. Андан кур, селде жасалган. Кийинчерээк ага алтын жип кошуп да согушкан. **Бото** куру мойнунда, Эки колу

боорунда («Манас»). Ак бото белден кур кетет, Акактай жүздөн кур кетет (Жеңижок).

БОШТОО (ор., орф. почта) эск. кат, белек ташуу иши. Таяк алса колуна, Атай жүрөт, кайран эл. **Боштоо** менен жиберген, Каттай жүрөт, кайран эл (Ы. Шайбеков).

БОШТООБАЙ (ор., орф. почтовый) кат, белек ташый турган адам; почтобай м-н бирдей.

БӨДҮРӨТ (ор. подряд) бир ишти көтөрүп алуу. Сен анын бөдүрөтүн албай эле кой (К. Байлинов).

БӨЗ (ир.) жөнөкөй ак кез мал, мата. **Бөзүң** болбосо да, сөзүң жокпу? (макал).

БӨКӨ (кырг.-монг.) балбан, алп, күчгүү. Күрөшкө чыкчу бөкөдү Күүлөп чыгар жекенди («Манас»). Казактын Калдар бөкөсү Каршы алдына барганы («Манас»).

БӨКӨӨЛ (кырг.-монг. бөкөүл — эт бөлүүчү). 1. тар. Байыркы монголдордо: Чынгызхандын черүүсүнө азык камдаган жана хандын эртели-кеч ашын даярдаган адам. 2. тар. Бухара хандыгында хан ашканасы. 3. өтм. ашмачы, тамак үлөштүрүүчү. Туурачылдан тууганың болгончо, бөкөөлдөн бөлөн болсун (макал). 4. түш. диал. той-ашта тамак бөлүштүрүүчү бөлмө. Атайы бөлүнгөн жигиттер табак көтөрүшүп, ичкериде эт бөлчү бөкөөлгө кирет (Ж. Малянов).

БӨЛКӨ (ор. булка) формага салынып, бишырылган нан, борсогой нан. Күндө күйгөн бөлкө жеп, Жаныбызды сактайбыз (Токтогул).

БӨӨ (кырг.-калм. мокочо, калм. бакшы). Сакадай жууркандын алдын бүлкүлдөтүп, «бөө-бөө» деди (К. Жантөшев).

БӨӨДӨ (ир.) жөнү жок, курулай, бекер жеринен. Кыраан тууган Алмамбет, Түшүп калса кангайга, Бөөдө ажалы жетпейби («Манас»).

БӨӨШ (ар.) анткор. Бөөшүнүп артындан, Байкап жүрөт чаманды (Токтогул). Адамга бөөштүк менен сүйлөгөн, күнү түшкөнгө жалынбай жүрбөгөн... (К. Жантөшев); к. пөөш.

БӨТӨЛКӨ (ор. бутылка<пол.) 1. мойну кууш ичине идиш. Мария чуркап чыгып бир бөтөлкө «боржом» таап келди (А. Саспаев). 2. айнек. Бөксөлөй тартып биз бармак, Бөтөлкөдөй сулууну, Мөлтүрөтүп биз алмак (Эл ырлары).

БӨЧӨК (ир.) кабык, коондун кабыгы. Коончуга бөчөктүн зарылчылыгы жок (макал).

БРЕЗЕНТ (ор.<голл.) суу өткөрбөөчү тыгыз калың кендир кездеме. Состав башынан аягына брезент чүмкөлгөн, ар бир вагондо аскер сакчысы турат (Ч. Айтматов).

БРИГАДА (ор.<фр.) 1. бир нече полк, батальон же батареядан, флотто бир нече кемеден түзүлгөн аскер бөлүгү. 2. белгилүү коллективдүү жумуш аткаруучу өндүрүштүк топ. Республикага данкы тараган жаш чабандардын «Эдельвейс» бригадасында жакшы тажрыйба топтолуптур (Б. Өмүралиев).

БРИГАДИР (ор.) бригаданын жетекчиси. Бир чобурду минип алып, Шалпылдап бригадирди жандай салып (Шамей Токтобай уулу).

БУДУҢ (кырг.) эск. эл, журт. Эминтен кабар жетти туш-тушка, Будун кыргыз аймакка (Ч. Айтматов).

БУДУҢ-ЧАҢ (байыркы түрк сөзү; кырг. будун+кыт. чаң — чуу,

чатак>ир. согуш маанисинде; жанжал). **Будун-чаң** түшүп, бороон борошолой берди (А. Убукеев).

БУЙЛА (кырг.-монг.<монг. буйл; каз. буйда) төөнүн мурдуна шнш өткөрүп, тагылган жип. Келишимдүү кең кучак, алл буурасын кызыга карап турду да, буйладан алып, тизеге чапкылап, бакырганын баса кыйкырып жатып акыры чөгөрдү (Ч. Айтматов).

БУНИАТ (ар.) 1. жаралган, жасалган. Казанаттан туулган, Буйнат болгон шамалдан («Сарынжи-Бөкөй»). 2. курулуш, имарат.

БУКАРА (ар.) 1. бир мамлекетке караштуу эл, адам. 2. өтм. келей-кембагал, жарды, колунда жок. Букарадан тың чыкса, Манаттан тилин тартпаган (Токтогул). 3. өтм. бир урууга багынчытуу башка уруу же адам. Күтүп алсаң букара, Аргын, погой эл мына («Манас»).

БУКАРЫ (өзб.) түр салынган жөнөкөй кездеме.

БУКТА (пр.) 1. бышык, бек, катуу, чымыр. Мубакилдүү сыр найза, Букта кармап тыкыстап («Манас»). Букта болбойт жооп жыгач. Бутагын алып жонбосоң (фольк.). 2. тыкан, бышык, төп адам. Патриотизмди оозуна байрак кылбай, тың гана өз ишин букта бүтүрүп жүргөн басмырт киши чечүүчү учурда мекен намысы үчүн адамдык бийик абийири менен өлүмгө тик барып коюшу мүмкүн (К. Сактанов).

БУКТУРМА (кырг.) душманды колго түшүрүү, кыйратуу максатында мыкты жоокерлерди буйгат жерге жашырып коюп, туурасынан чыгып кол салуу менен мүнөздөлгөн аскердик ыкма.

БУЛ (пр.) 1. акча, теңге. Молдо, эшен, кожолор эмгекчилердин тапкан бирин — эки булдарын алдап, карындарын толтурган («Эркин-Тоо»). Анжияндын ак теңге, Булун болом, Самаржан (Барпы). 2. өтм. кездеме. Булунду булап албасам («Манас»). Дүкөнүң бул келсе, Жең ичинен бөлөсүң. Тукабаны, баркытты, Тууганына бересиң (Эл ырлары); пул м-н бирдей.

БУЛА (пр.) тал жибек, жибектин бир талы. Буладай сенин чачыңды, Кандай адам сылады ай! (Тоголок Молдо).

БУЛАГАСУН (калм.-монг. балгсын<болгос — шаар; Баласагун да ушундан). Уругун кыргыз улуу журт, Атадан калган жер үчүн, Бу турган Булагасынга, Барбайт деген эмне? («Манас»).

БУЛАНТ (пр.) 1. бийик, жогору. 2. өтм. диал. там үйдүн учурмасы.

БУЛБУЛ (пр.) сайроочу кичинекей куш. Ар жемши бышып жайнаган, Ачылып булбул сайраган («Манас»). 2. өтм. чечен, сөзгө жүйүк устадан (Тоголок Молдо).

БУЛБУЛКӨН (пр.) тили чечен, сөз чебери. Эл эрмеги булбулкөй. Эгип үчтүч чынардан (Эл ырлары).

БУЛГААРЫ (кырг.) көндүн бир түрү (булгарлар чыгаргандык-тан ушундайча аталган болуу керек). Булгаары өтүк. Булгаары маасы.

БУЛГУН (монг.-калм. булгун — соболь) териси баалуу жаныбар. Баасы үч миң, ичи шайы, жакасы булгун (А. Чоробаев).

БУЛЪВАР (ор.<фр.) эки тарабы жол, ортосу алдеп болгон борборубздун эң кооз бульварынан көрсөтөбүз. Бул бульварды кимбиз билбейбиз жапа кимбиз суктанбайбыз (М. Байжиев).

БУЛЬДОЗЕР (ор.<англ.) жеңил жиреп жапа тегиздөөчү тракторго чиркеме машина; ушундай чиркеме бириктирилген трактор.

Бульдозерлер топуракты сүрүп отуруп, тоону түздөп, ойдон дөң чыгарат эмеспи (О. Султанов).

БУРА I (кырг.) жыттануу, жыт чыгаруу. Жакып барсам, ынагым, Жыпар гүлдөй бурадың (Т. Байзаков). Күзгү жел ойноп өтөт беттен сылап, Термелип түркүн чөптөр жыты бурап (М. Өмүралиева).

БУРА II (пр.) 1. курч. 2. өтм. так, укмуштуу. Үчүндөй — а... Ар кандай күүгө элпек, ченде жок бура экен... бура экен... (Г. Касымбеков).

БУРАДАР (пр.) 1. бир тууган. 2. жолдош, дос. Бурадар, Аккан, сөз байка, Курдаштык жайын айтайын («Курманбек»). 3. өтм. сүйгөн, ашык. Бурадарга күйүмдүү бол! Акылдууну тилин ал! Көздүүнү артынан ээрчи! (Т. Касымбеков).

БУРАК I (ар.) 1. дин. Мухаммед пайгамбар асманга кудай алдына минип барган ат. 2. өтм. күлүк, чарчабас ат. Көзүнүн жашын тыйышып, Бурак атын токушуп, Жаназасын окушуп, Акырет камын жеген бар («Манас»). Токулуу тулпар бурагым, Мандайыма чырагым («Семетей»).

БУРАК II (пр.) 1. жалбырак, жапырак. 2. өтм. майда бутактар. 3. гүлдүн-жекечеси. Кызды көрсөм, гүл бурак бурагасыйт, Гүлдү көрсөм, кыз бурак сылагасыйт (Т. Байзаков). Кургаган арча жанында Өсөбү гүлдүн бурагы (Токтогул).

БУРАМА (пр.) бургу, үшкү. Бир да тетик, бир да бурама жоголбосун (сүйл.).

БУРДА (пр.) үзүм, кесим, бир тоголок; чүрүшкөн, бүрүшкөн. Башымды ылдый кылдым. Бырыш-тырышка толуп, бир бурда болуп калган анын бетине тие түштү бетим (Ж. Мавлянов). ...ээгинде эр-бейген кыл жок кыбын көз киши бир бурда нан алып, тооп кылып сүйлөдү (Н. Атамкулов).

БУРКАН (монг. бурхи) 1. кудай, жаратуучу. 2. өтм. чокуна турган, табына турган бут. Колдон кылган бурканга Тобо кылат деп уктум («Манас»). Буркан бакшы (монг. бурхи. багш) — жараткан кудай. Семетейдин башына Чындап ажал жеткени. Буркан бакшы манжуга, Чындап жардам бергени («Семетей»).

БУРКУ (ар.) түркүм, түп, бөлүк. Жетимиш түрдүү тил билген, Жетимиш бурку эл билген («Манас»).

БУРСАТ (ар.) 1. ыңгайлуу учур, оңтойлуу убакыт. 2. өтм. убакыт, мөөнөт. Элчиге келген Чыңтийбес, Эр Манастан өтүпүп, Жети күн бурсат сурады («Манас»). Бурсатка келбей үзүлүп кетти (А. Токомбаев).

БУСТАН (пр.) бак, бакча, огород. Сен чамандын бир гүлү, Мен бустандын булбулу (Эл ырлары).

БУСУРМАН (ар.) 1. дин. ислам дининдеги адам, ислам динин туткан адам. 2. өтм. жарыктык ой! Коюузчу! деген маанидеги сырдик сөз. Ой бусурман десе, көрмөксөн болуп койбойсузбу (Ш. Абдыраманов). 3. орус тилинде: «башка диндеги, башка эл» деген мааниде колдонулат (кыргыздагы «капыр» деген сыяктуу). Мен сени азыр атамдын, антихрист. Бусурман... (Ш. Абдыраманов).

БУТ I (пр.) табына турган сүрөт же тулку. Кол башындай алтын бут, Койнунан алып сыйынып («Семетей»).

БУТ II (ор.), к. пуд.

БУТА (пр.) кырчың, бадал. Караган-бута көбөйүп, Черге айланп кетиптир (Эл ырлары).

БУТКАНА (пр.) табына турган, сыйына турган үй, ибадаткана.

Бутканага чокунуп, Кытай, манжу баарысы, Калган экен чогулуп («Манас»).

БУТПАРАС (ир.) бутка чокунуучу, бутка табынуучу. Жандуунун да, жазсыздын да сүрөтүн түшүрүү чоң күнөө эмес беле?... Калам-и-Шарифтан кабары бар мусулман ушу **бутпарастын** ишин кылганы кандай, о бир кудаа?! деп оюна коркунуч кирди (Т. Касымбеков).

БУУРСУН (кырг.) эск. жер айдоочу курал, амач. Буурсунун буктурган, Кара жерге суктурган (Эл ырлары).

БУФЕТ (ор.<фр.) 1. идиш-аяк, тамак-аш сакталуучу жапан, шаф. Мындай жакшы тамак менен жүз грамм коньяк ичсе, жаман болбос деген кызда **буфеттен** бир шише коньяк сууруп чыкты (А. Стамов); 2. суусундук, ысылык, жеңил тамак-аш сатылуучу чакан жай, Ал жаңыдан эле буфеттен чыгып келатыптыр (А. Стамов).

БУХГАЛТЕР (ор.<нем.) бухгалтерия боюнча адис.

БУХГАЛТЕРИЯ (ор.) 1. эсеп-кысап иштеринин теориясы жана практикасы, 2. ишкана, мекеме, уюмдун эсеп-кысап иштерин жүргүзүү бөлүмү.

БУШАЙМАН, БУШМАН (ир.) өкүнүү, өкүнүч. Дүйшөндүн сабыры суз тартып, сыр алдырбайын дегени менен, алда эмнеге бушайман болуп жатты (Ч. Айтматов). Көрсөң бир ичте бушман бар, Көз көргүс жерде душман бар («Манас»).

БУБУ (ир.) 1. байбиче. 2. өтм. эмчи-домчу аял. Бүбү-бакшы чогулуп, Дем салышып калыптыр («Манас»).

БҮДӨ, ПИДА (ар.) 1. жан кыюу, курман болуу. 2. өтм. жанын үрөө, жан алакетке түшүү. Кечке чейин жан бүдөгө түшүп иштедик («Чалкала»).

БҮЗҮРҮК (ир.) түш. диал. олуя, касиеттүү, ыйык (көбүнчө эшендер ушундайча аталган).

БЫЗ (ир.) түш. диал. эчки.

БЫСМЫЛ (ар.) 1. дин. ооруга атап союлган мал. 2. эск. өтм. шишик оорунун бир түрү. **Бысмыл** менен ооруган адамды өзбектер мындай эмдеген: касапчы чакырып келип, кызыл жипти шишиктин үстүнө карнап, бычак менен кестирген. Бычак менен шишиктин кызыл каргаган. Ошол кезде «кес, кес!» деп айтып турган. Мындай каргаган. Айыкпаган чоң жара деп гана божомолдосо болот.

БЫСМЫЛДА (ар.) дин. алданын ысмы менен, кудайдын аты менен. Оболу сөзүм **бысмылда**, Айта берсек сөз мында (Эл ырлары). **Бысмылда** дедим да, каламды кагазга тийгиздим (Ч. Айтматов).

БЫТИЕ (ор.) адамдын аң-сезиминен тышкары жашаган объективдүү дүйнө; материя, жаратылыш.

БЫЧАН (кырг.) чеп. Шыралжын куурап куурай болду, тулан куурап бычан болду (Ч. Айтматов).

БЫЯЗЫ төө жүнүнөн согулган таардан тигилген кийим. Үстүндө кен тигилген **быязы** төө жүн чапан, башында кыюусуз ак калпак. Анын башында көрпө тебетей, үстүндө эскилөө **быязы** чепкен (Т. Касымбеков).

БЭЭ (ар.) араб алфавитинде «б» тамгасынын аты. 2 деген сандын ордуна да жүрөт.

БЮДЖЕТ (ор.<фр.) мамлекеттин, мекеменин, ишкананын же

айрым адамдын киреше, чыгашаларынын алдын ала белгиленген эсеп-кысабы. Кенедей бюджетинде, Башталат экономика (А. Токтогулов).

БЮЛЛЕТЕНЬ (ор.<фр.) 1. коомдук мааниси бар окуяларды билдирген официалдуу кыскача кабар. 2. маалымат жана колдонмо үчүн бир мекеме тарабынан чыгарылган атайы журнал. 3. оорулуу кишиге врач берген эмгекке убактылуу жарамсыздык барагы. Бирөөнү өндүрүштөн убагында коё бербейт экен, Бирөөлөрү минтип **бюллетень** аякелешет (Ө. Даникеев).

БЮРО (ор.<фр.) 1. айрым уюмдун, ишкананын жетекчи тобу жана анын составынын жыйналышы. **Бюро** болот деген күнү кечки саат алтыда карт коммунист Ермолай биринчи болуп кабинетке баш бакты (А. Стамов). 2. айрым мекеме, контора, бөлүмдөрдүн аталышы. Конструктордук бюро.

БЮРОКРАТ (ор.<фр.) 1. феодалдык жана капиталисттик коомдо жогорку чиновниктик администрациянын өкүлү. 2. иштин формасын гана сактап, анын маанисине, маңызына көңүл бурбаган адам, төрө. Жатып ичер жан бактылардын, бюрократтардын, аракеттердин беттерин ачышып, кылык-жоруктарын ашкерелешти («КМ»).

БЮРОКРАТИЗМ (ор.<фр.) таптык коомдогу элден алыс туруп, эзүүчү таптын таламын коргогон чиновниктер аркылуу башкаруу системасы. 2. өз милдетине кайдыгер кароочулук, элдин таламдарын эске албоочулук.

БЮСТ (ор.<фр.) адамдын белден жогорку жагынын бир нерседен уютулган сүрөтү; айкел. Эмчектеги жаш баласын кучагына ала, ага мээримдүү карап турган келиндин бюсту (Ө. Даникеев).

В

ВА (ар.) жана. Дугай салам ардактуу ва урматтуу Касенге (К. Жантөшев).

ВАВ (ар.) араб-фарсы алфавитиндеги отузунчу тамга. 6 деген сандын ордуна жүрөт.

ВАГОН (ор.<англ.) темир жол аркылуу жүк жапа жүргүнчү төшөй турган транспорт каражаты. Акыркы вагондун ачык аянтчанын тоңуп калган өтүкчөн буттарын араң такандап, Абуталип жерге түштү (Ч. Айтматов).

ВАГОНЕТКА (ор.) кууш колеялуу темир жолдо жүк ташуучу ачык вагон. Ичинен чиркелме вагонеткаларга мелт-калт шагыл алып чыгып, нары Нураалылар иштеген жерге төгүшөт (Ө. Даникеев).

ВАЖИП (ар.) дин. ислам дининде: милдеттүү түрдө аткарыла турган эреже, к. убажип.

ВАЗА (ор.<фр.) жемиш, гүл салууга арналган—кооздук үчүн колдонулуучу идиш. Столдун как ортосундагы вазала жаны ачылган мандалактын жыттуу кызыл гүлдөрү турду (А. Стамов).

ВАЗВАЗ (ир.) түш. диал. 1. кездеме дүкөнү. 2. кездеме сатуучу дүкөнчү.

ВАЗЕЛИН (ор.<фр.) медицинада, техникада колдонулуучу нефтиден алынган май.

ВАЗИР (ир.) кандын акылчысы. Адыл ханга Мендирман вазир

Сборлордо, жүрүштөрдө пионер **вожатыйыбыз** Валентина Сергеевна айткандай кылып даярдансак эле биринчиликти жеңип алабыз (А. Текинаев).

ВОКЗАЛ (ор.) темир жол станциясындагы жүргүнчүлөрдү тейлөөчү имарат. Таң куланөөк болгондо вокзалга бардык (А. Текинаев).

ВОЛЕЙБОЛ (ор.<англ.) спорттук командалык оюн.

ВОЛЬТ (ор.<итал.) электр чыңалуусунун бирдиги.

ВРАТАРЬ (ор.) кээ бир спорттук оюндарда дарбаза коргоочу оюнчу.

ВРАЧ (ор.) ооруларды дарылоочу медициналык жогорку билимдүү адис. Кантсе да, Жакандын ак халатынан улам врач экени баамдагандай (М. Сейталиев).

Г

ГАВАНЬ (ор.<гол.) деңиз, океан, дарыядагы кеме токтоочу ыктоо жай.

ГАЖАРИ түш. диал. түр салынган сокмо таар (18-кылымдын аягында Персияда түзүлгөн династиянын атынан болуу керек); кажары м-н бирдей.

ГАЗ (ор.) аба түрүндөгү зат.

ГАЗАВАТ (ар.) 1. дин үчүн жортуулга чыгуу. Мусулмандардын мусулмандык ыманын күйүткүлөп, жалын тутантып, тезинен газават көтөрүп чыкса (Т. Касымбеков). 2. өтм. ак, адилет иш үчүн жортуулга чыгуу. Менин тилими алсаныз — колунузга курал кармап, газаватка чыгыңыз (Ж. Мавлянов).

ГАЗЕНЕК (өзб.) жыгачында калып калган өрүк.

ГАЗЕТА (ор.<итал.) күндөлүк басма сөздүн учурдагы окуялар жөнүндөгү маалыматтар жарыяланып туруучу тармагы. Бул жерде жалаң гана эт менен каймак, жибек, жүн эмес, өсүп жаткан гүлдөр да бар дегенсип газетада бир куплет ыр да басылыптыр (Ө. Дани-кеев).

ГАЗИФИКАЦИЯ (ор.) 1. газдаштыруу, катуу отунду (таш көмүрдү) газ менен жылытуу.

ГАЙНАЛУ (ир.) кара өрүк. **Гайналуудай** көзүндөн, Кантейин ширин сөзүндөн (Эл ырлары).

ГАЙЫН (ар.) араб алфавитинде «Г» тамгасынын аты. 100 салттоп, татаал сабак сүйлөткөн (А. Чоробаев).

ГАЛАТИ (ар.) кызык, бир алман, укмуштуу, бир түрдүү. Деги анын жалпы тагдырында кийинки жылдары алда кандай галати — кызык окуялар даарып өткөн экен (С. Жигитов).

ГАЛДАЙ (кырг.) токою, нан. Таң атса берет бир галдай, Кеч кирсе берет бир галдай (Барпы).

ГАЛЕРЕЯ (ор.<итал.) 1. имараттын эки бөлүгүн бириктирип турган үстү жабык кууш узун өткөөл, коридор. 2. Искусство чыгармалары жайгаштырылган атайын курулган имарат, көркөм музей. Третьяков галереясы 1918-ж. В. И. Ленин кол койгон ЭКСтин декрети менен мамлекеттин карамагына өткөн («КСЭ»).

ГАЛИФЕ (ор.<фр.) тизеси тар, андан өйдө жагы абдан кең бычылган шым. Көгала сакал, көгала каш Эдигей өзү да жасана кийинген: бутунда кырым өтүк, эки чөнтөк тушу салаңдаган **галифе** шымчан, үстүндө ак көйнөк, кара кемсел (Ч. Айтматов).

ГАЛЛА (ир.) 1. түш. диал. эгин, дан. 2. түш. диал. тегирмен акысы (түндүк диалектидеги калага туура келет).

ГАЛСТУК (ор.<нем.) жаканын астынан байлануучу кездеменин кесиндиси, жагоо. **Галстук** тагынган атамдын сүрөтүнө карайм да, ага окшоштугума таң калып жата берип уктап кетем (А. Текинаев). Бешинчи класстагы кызыл галстукчан — мен, үчүнчү класстагы кызыл галстукчан — Эрмек (А. Текинаев).

ГАЛТЕК (ир.) дөңгөлөк, чыгырык.

ГАНИМ (ар.) душман, жоо, кас. Өксүгү болот өлүмдүн, Зарпы болот залымдын, Кекенчи болот ганимдин («Манас»).

ГАНГУҢ (кыт. гуан — данктуу, гүн — зөөкүр) баатыр, эр, тайманбас. Илгерги кыргыздарды кытайлар **гангүн** деп атаган экен (сүйл.).

ГАР (ир.) үңкүр, тоо бетиндеги терең коңул (кыргызча «кара үңкүр» <«кара» <«гар»).

ГАРАЖ (ор.<фр.) автотранспорт туруучу, алар ремонттолуучу жай. Эртең менен машина келбеген соң Сагын совхоздун гаражына барды (А. Саспаев).

ГАРАМ (ир.) түш. диал. үймөк, чөмөлө.

ГАРАНТИЯ (ор.<фр.) бир нерсеге кепилдик, ишеним.

ГАРБИ (ар.) аскер, аскердик; согуш, согуштук. Элдер мандаларга барыштан баш тартышты. Кыргыздар, казактар гарби көтөрүлүшкө чыгышты (Ш. Абдыраманов).

ГАРНИЗОН (ор.<фр.) бир жерде убактылуу же биротоло жайгашкан аскер бөлүктөрү.

ГАРНИТУР (ор.<фр.) бир максатта урундуу буюмдардын жыйындысы. Эски стол, кроваттардын ордуна чет мамлекеттик гарнитур аласыз (М. Байжиев).

ГАРТ (ир.) баткак, ылай. Арабаны токтоткоп, Кара балчык гарт болот (Эл ырлары).

ГАРЧ (өзб.) түш. диал. чөптүн бир түрү.

ГАСТРОЛЬ (ор.<нем.) труппанын же артисттин башка шаарга, өлкөгө, районго, областка барып оюн коюшу, концерт берниши.

ГАСЫР (ар.) жүз жыл, кылым. Гасыр деп айтылады ар жүз жылга.

ГАФУ (ар.) кечирим. **Гафу** этиниз, бетим! Менин сураганыма капа болбонуз. Адамдар ар түрдүү болот (К. Жантөшев).

ГАШЫМ (ир.) ачуу, кыжыр, каар. Келтиресин **гашымды**, Тойгуча жейсин ашымды (Барпы).

ГВАРДИЯ (ор.<фр.) 1. тандалган мыкты аскер бөлүгү. 2. өтм. кандайдыр бир майданда сыналган ишмер.

ГЕГЕМОНИЯ (ор.<гр.) күчтүн, таасирдин артыкчылыгы, үстөмдүк. Жумушчу табынын гегемониясы.

ГЕДИК (ир.) түш. диал. жетим козу.

ГЕЖЕВЕ (ир.) үкөк, сандык, көмүркөй.

ГЕЗБАР (ир.) түш. диал. кездеме, бул.

ГЕКТАР (ор.<фр.) он миң чарчы метрге барабар жер аянты. Былтыр эки жүз гектар жерге күздүктү кем айдап калдык (Ч. Айтматов).

ГЕЛЕ (пр.) 1. ызалык, кер какшык, даттануу. 2. түш. диал. өтм. айтыштып, тартыштын кызыган кези.

ГЕНЕРАЛ (ор.<лат.) армиядагы жогорку башкаруучу состав- дагы чпн, наам жана ушундай наамга ээ адам.

ГЕНЕРАЛИССИМУС (ор.<лат.) айрым өлкөлөрдөгү, аскердик өзгөчө ишмердиги үчүн ыйгарылуучу эң жогорку аскердик наам жана ушул наамга эгедер адам. **Генералиссимус** Суворов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ, ГЕНЕРАЛДЫК (ор.) 1. генеральный, башкы, негизги, баштоочу. КПСС Борбордук Комитетинин **Генеральный** секретари. **Генеральный** прокурор. 2. Жалпы, баарыга тиешелүү.

ГЕНИЙ (ор.<лат.) эң жогорку, аябагандай таланттуулук, жөн- дөмдүүлүк. 20-кылымдын аягындагы эң трагедиялуу карама-кар- шылык адам генийинин чексиздигинде жана империализм жараткан саясий, идеологиялык, расалык тоскоолдуктардын айынан ал гений- дин үзүрүн ишке ашыра албаган аргасыздыкта... (Ч. Айтматов). 2. абдан таланттуу, аябагандай жөндөмдүү адам.

ГЕОГРАФ (ор.) география боюнча адис.

ГЕОГРАФИЯ (ор.<гр.) жер бетинин түзүлүшүн, жаратылыш- ыпн, калкын, экономикалык ресурстардын жайгашышын изилдөөчү илимдер комплекси.

ГЕОДЕЗИСТ (ор.) геодезия боюнча адис.

ГЕОДЕЗИЯ (ор.<гр.) жердин формасын, өлчөмүн аныктоо жа- на бетин картага түшүрүү, ченөө жумуштарын жүргүзүү жолдорун изилдөөчү илим. Кезинде Москвадан шартка жараша **геодезиялык** курсту бүтүргөн менен кийин байкап көрсө, жер саржандап, түтүк шыкзалап жүрүш анын көңүлүнө туура эмес жумуш экен (К. Ак- матов).

ГЕОЛОГ (ор.) геология боюнча адис. Алардын үч-төртөө гео- логдор экенин Сабыр дароо таанылды. (К. Жусупов).

ГЕОЛОГИЯ (ор.<гр.) жер кыртышынын түзүлүшүн, составын, тарыхын жана анда пайдалуу кендердин жайгашуусун изилдөөчү илим. Елизаров Сары-Өзөктү геологиялык иштери менен кыдырып жүрүп, миллион жыл мурунку динозаврдын жумурткасын тапканы ырас (Ч. Айтматов).

ГЕОМЕТРИЯ (ор.<гр.) математиканын мейкиндик формалар жана алардын катыштарын изилдөөчү бир бөлүмү.

ГЕРБ (ор.<пол.) мамлекет, шаар, уруу ж. б-дын айырмалоочу белгиси. Колумда курч орок. Отогон да орок, оргон да орок, герб- ГЕП (пр.) (сүйл.) сөз, аңгеме, сүйлөшүү. Геп салчы (сүйл.); к. кеп.

ГЕРД (пр.) түш. диал. ундун тоскогу.

ГИГАНТ (ор.<гр.) 1. дөө, алп, дардайган. 2. өтм. эң эле чоң, эбегейсиз зор. Техника өсүп жетилип, зор гиганттар курулган (Ша- май Токтобай уулу).

ГИГЕНА (ор.<гр.) түрдүү факторлордун адамдын организ- мине тийгизген таасирин изилдөөчү жана ден соолукту коргоо ча- раларын иштеп чыгуучу илим.

ГИДРОЛОГ (ор.) гидрология боюнча адис. Сиз да ушунда иштейсизби?. Ооба, гидролог болуп иштейм (Ч. Айтматов).

ГИДРОЛОГИЯ (ор.<лат.) жер шарындагы сууну жана анын жаратылышта айланышын изилдөөчү илим. Абышканын сөзүнөн улам, Нурбек Асия жөпүндө жана гидрологиялык пункттуу турму- шу жөпүндө көп нерселерди билип калды (Ч. Айтматов).

ГИЛАС (пр.) чие, чие жемиши. Алча-гиластардын бутактарына батпай ак көбүктөнгөн гүлдөрүн гана шамал үйлөп, жамгыр жууп кетиптир (С. Жигитов).

ГИМН (ор.<гр) мамлекеттик же социалдык бирдиктин белгиси катары кабыл алынган салтанаттуу ыр. Ошерде турган бүт эл де- пону жаңыртп, бүт эзилген адамзаттын, бардык доорлордун улуу гинини ырдап турду (Ч. Айтматов).

ГИМНАЗИЯ (ор.<гр.) революцияга чейинки Россияда жана айрым чет өлкөлөрдө жалпы билим берүүчү орто окуу жайы. Аял- дар гимназиясы.

ГИМНАСТ (ор.) гимнастика боюнча машыгуучу.

ГИМНАСТЕРКА (ор.) тыгыз кездемеден тигилген тик жакалуу сырт көйнөк, аскер формасы.

ГИМНАСТИКА (ор.<гр.) дене тарбиясы.

ГИПНОЗ (ор.<гр.) 1. ишеним аркылуу жеткирилген жарым- жартылай, чала уйкудагы абал. 2. ишендириүү аркылуу уктатуу жана уйкудагы адамдын эркине таасир берүү.

ГИПОТЕЗА (ор.<гр.) далилдене элек илимий жоромол.

ГИПС (ор.<гр.) 1. ак же саргыч түстөгү минерал. 2. Ушул минералдан жасалган, хирургиялык катуу таңуу. Гипстин ордуна согончоктон тешип, керебетке асып койгондон жакшысы жок деген ойго келди (М. Сейталиев).

ГИР (ор. гиря) 1. тараза ташы, кадак таш. 2. гимнастикалык чоюн шар.

ГИТАРА (ор.<исп.) кылдуу музыкалык аспап. Суу шаркырап агып, гитаранын добушу менен Токендин жагымдуу үңү угулат (М. Байжиев).

ГИЯ (пр.) чөп, бычан. Ным жеткен жерге гия өскөн, Дүркүрө- гөн аккан суу (Барпы). Күндүн нуру болбосо, Суу дүркүрөп кө- бөйт. Күндүн нуру болбосо, өсүп гия көгөрбөйт (Барпы).

ГЛОБУС (ор.<лат.) жер шарынын кичирейтилип көрсөтүлгөн кеби модели.

ГОЗО (пр.) була өсүмдүгү. Гозонун түбүнө сингендей тунук суу, Мэзнеткеч жүрөктү сезимге чайкагын (Ж. Мамытов).

ГОЗО ПАЯ (пр.) пахтанын куурайы, кебези алынган башы.

ГОНОРАР (ор.<лат.) чыгарма үчүн акча төлөнүүчү калем акы. Маянам жүз элүү, гонорар менен эки жүзгө жетип калат,— деди Мурат күлүп (М. Байжиев).

ГОРИЗОНТ (ор.<гр.) асман менен жердин тийишип тургандай көрүнгөн чеги. Ошо кечте күн кызарып батты. Адегенде этин өскөн мейкин талаанын четиндеги **горизонттун** үстүндө үлбүрөп, кылгы- рып турду (А. Стамов).

ГОСПИТАЛЬ (ор.<фр.) аскердик дарылоо мекемеси, оорукана. Садиктын жанынан чыкканыма беш күн эле болбодубу, **госпиталда** бирге жаттык (Ч. Айтматов).

ГОШ (пр.) Ак аркар атып сулаткан, Атаны арман мергенчи, Алтын бир **гошкө** жыргаткан (Тоголок Молдо). Жана барганда уулу «аба, атам чакырып атат, гош жеңиге келиңиз» — деп коюп эле көзлөн кайым болду (С. Жигитов).

ГРАДУС (ор.<лат.) 1. бурчту өлчөө бирдиги, айлананын 1/360ине барабар. 2. температураны ченөө бирдиги. 3. шарап ичимдиктерин- дегі спирттин проценттик бирдиги.

ГРАЖДАНИН (ор.) закон менен бекитилген укуктарды пайда- ланууга, милдеттерди аткарууга тийиш, мамлекеттин туруктуу

калкына кирүүчү адам. Сен экөөбүз болуубуз керек Татыктуу гражданин Бүгүнкү биздин шаарга (А. Токтогулов).

ГРИПП (ор. < фр.) сасык тумоо, оору.

ГУБАЛА (ир.) 1. токоч жасоо үчүн тоголоктогон камыр. 2. өтм. түш. диал. момо тоголок ылай. Губала менен урулуп, бирок шыбалган дубалдын боору ала көлөкөлөнүп турат (Ш. Абдыраманов).

ГУМАНИЗМ (ор. < лат.) коомдук иштеги адамгерчилик, боору-керлик.

ГУНДА (ир.) кара курт. **Гунда, гунда, гунда** курт, Жайын билген гунда курт, Курт болсон куурам, Түбү менен суурам (дарым ыры).

ГУНЧА (ир.) гүлдүн ачыла турган косеги, боткогу. Бирин гунча, бирин гүл (Барпы).

ГУПБАХ (ор. < нем. гаупт вахт) түрмө, камак жайы, набакты, абакты. Уичукла... Эмне, мурунга бирди жеп, анын үстүнө гупбахка отургүл келеби (К. Жантөшев).

ГҮЗӨР (ир.) кичине, чакан базар; квартал.

ГҮЛ (ир.) байчечек. Гүлү ачылып жайнаган, Күүлөнүп күкүк сайраган («Манас»).

ГҮЛБАК (ир.) байчечектүү бак. Гүлбагың бузуп күл кылып, Уратнасык болбос деп («Манас»).

ГҮЛБАРГ (ир.) гүлдүн желекчеси. Желбир-желбир желегим, Желбир-желбир желегим, Жетпеди, гүлбарг тилегим (Эл ырлары).

ГҮЛ БОТО (ир.) отко чыдамдуу ылай, топурак, цемент. Ан-жиянды чалдырган, Гүл ботону алдырган («Манас»).

ГҮЛ БУРАК (ир.) байчечек желекчеси. Жээгин бербей гүл бурагы ыргалат. Кайдан болсо жыпар бүркүп буруксуп (С. Эралиев).

ГҮЛГААКЫ (ир.) гүлдөөчү өсүмдүк. Ошол жерде жайы-кышы суукка тоңбогон, ысыкка оңбогон гүлгаакы деген кызыл гүл бар экен (Тоголок Молдо).

ГҮЛГҮН (ир.) кызгылт, кызгылтым. Гүлгүнү элем торконун, Гүлдү элем жоргонун (Токтогул).

ГҮЛДЕСТЕ (ир.) бир тутам, бир десте гүл. Жол боюнда турган комбайндын жанына жетип барды да, гүлдестени тепкичине коё салып, кайра жүгүрүп келди (Ч. Айтматов).

ГҮЛЗАР (ир.) гүл, байчечек өстүрүлгөн жер, аянт. Гүлзардын ортосундагы жолдон шыпылдай басып өтүп бараткан бирөөнү көрө коюп, агай ордунан тура калды (М. Абдукаримов). Гүлзар кылчы жүрөктүн. Какшып жаткан чөлдөрүн (Барпы).

ГҮЛКАЙЫР (ир.) бийик өскөн түрдүү түстөгү гүл өсүмдүгү. Жайлоого чыккан гүлкайыр, Жарашыктуу кыз шайыр (Токтогул).

ГҮЛКАН (ир.) гүл, байчечекей тигилген жер. Кийдин кепиек тонуну Гүлканда жатамын деп (К. Жантөшев).

ГҮЛ КЕШТЕ (ир.) кооз, гүл ыраңдуу сайма.

ГҮЛНАР (ир.) апардын гүлү.

ГҮЛӨЙРӨН (ир.) жашында жайраган, жаш өлгөн. Босого ташты боорунан Боз торгой болуп чакырсам, Болбой кеттиң, гүлөйрөн (Тоголок Молдо).

ГҮЛҮСТӨН (ир.) 1. абат өлкө, жыргалдуу жер. Балалуу үй — гүлүстөн, Валасыз үй — көрүстөн (макал). 2. гүл, байчечек өскөн жер. 3. өтм. жайнап турган жаш. Күн шашке болгон кезинде Гүлүстөн абдан ыктаптыр («Манас»).

ГҮЛЧАМБАР (ир.) алкак кылып өрүлгөн гүл. Гүлчамбар болсом башына, Ороп алып баскандай (Эл ырлары).

ГҮНДӨӨ (ир.) кишен, кол-бутка салынуучу кишен. Бутун салып гүндөөгө, Тарамышын кыйдырган (Барпы).

ГҮН (ир.), к. күн.

ГЫЖЕК (ир.) түш. диал. кыяк сыяктуу элдик музыкалык аспап.

ГЫЗА (ир.) тамак, аш, корек, оокат.

ГЫМ түш. диал. түтөк.

ГЫМЧА, ГЫНЧА (ир.), к. гунча.

Д

ДААМ (ар.) 1. тамак, аш, корек. Ар даамды бут берди, Кишини чайкап сүт берди («Манас»). 2. маза. Курут, май кайдан болот сүт болбосо, Тамакка даам кирбейт туз болбосо (Барпы).

ДААНА I (ир.) 1. билгич, акылман. Кыраанына жолдоштур. Кылымды билген даанасы («Манас»). 2. ачык, так. Асман ачык, жер бүркөк, Кайсы экени билинбейт, Калкылдап даана көрүнбөйт («Манас»). Айта берсе оолугуп, Ар бир сөзү даанабы (Токтогул).

ДААНА II (ир.) бир, жалгыз. Бир даанасын сен ал, Бир даанасын мен алайын (сүйл.).

ДААНЫШ, ДАНЫШ (ир.) 1. билим, илим. 2. илимпоз, билимпоз, акылман, окумуштуу. Амансыңбы таанышым, Көптү билген даанышым (Эл ырлары).

ДААНЫШМАН, ДАНЫШМАН (ир.) акылман, билимпоз, аалым, окумуштуу, кеменгер. Туйгун эне улуу, Ленидей даанышман (Т. Умөталиев).

ДААРАТ (ар.) жуунуу, тазалануу. Колун сууга салынып, Кол дааратын алынып («Манас»). Эй, көздөн ным чыкса, даарат бузулат (Т. Касымбеков).

ДААРАТКАНА (ар.-ир.) ажат үйү, түзгө отуруу жайы.

ДААРЫҢ (кыт. да — чоң, жен — адам) эск. жогорку даражалуу киши, улук. Өрттөн суусунун алкымында кытайдын даарыңы турчу. Качкын кыргыздарга ошол даарың 1916—17-жылдары көрбөгөндү көрсөттү («КМ»).

ДААРЫП (ар.) сыпаттоо, сүрөттөө.

ДААЧАН (кыт.) жез тыйын, чака тыйын. Он эки күндөн бери иштеген акысы үчүн Супахандан жыйырма даачан алып, Айбадак Самсахундар менен коштошту (К. Жантөшев).

ДАБАА, ДАБА (ир.) 1. дары, эм. Жүрөгүмдү дегдеткен ушул түшүнүксүз кубаныч менен эмсөө эмне экенин, анын дабасы эмнеде деп, жайкалган талаанын өзүнөн сурагым келчү (Ч. Айтматов). 2. чара, айла. Кайрат кылгын Калдык, Кайраттан башка даба жок (Токтогул).

ДАБААН, ДАБАН (кырг.) ашуу, бел, кыя. Ажыдаар жатчу дабадан, Ашып кетчү бел кайда (Токтогул).

ДАБАКӨЙ (ар.-ир.) Ай-ааламдын баарысын, Учуп жүрүп кылдырган Дабакөйү бар экен («Семетей»), к. дубагөй.

ДАБЛА (ир.) 1. дөбө, чоку. 2. өтм. кыйкырык, чуу, азан-казан. Күндө бир убак атайылап, кыйкырып, кырдан чыгышып, дабла аткылашып, элдин сесин алышат (Т. Касымбеков).

ДАБЫЛ, ДАБУЛ (ар.) барабан. Ызыллаган кыйкырыктан, дабылдын үнүнөн, ат туягынан жер дүңгүрөдү (Т. Касымбеков).

ДАБЫЛ-ПАЗ (ар.-пр.) барабан уруучу, барабанчы. Абдулазиз Ясаул башы ордунан атылып: — Ур! — деди дабылбаска, өзү шыпып жоо кийимин кие баштады (Т. Касымбеков).

ДАВАМ (ар.) илгерилөө, улана берүү. Иштери раваж таап, давам кылсын (Т. Касымбеков).

ДАВДАРАК (ир.) түрдүү жыгачтар, ар кыл дарактар. Али давларагы жокко эсе кыштак караңгылыкка чөгүп бараткансып... (Ж. Маплынов).

ДАВЕРДЕС (кырг.) 1. кажырдуу, кайраттуу. Миңбай — кыймыл аракетин чапчан, көрүнүшү кайраттуу, давердес чал. («КМ») 2. күрсүйгөн, күржүйгөн.

ДАГАЛ (ир.) олоно, орой; кемчилик. Чапчан урунат бечара, бир жеринен дагал көрбөйсүң, ар кимдин келини ушундай эле болсун (Ж. Маплынов).

ДАГАР (ир.) зумбал, кап, таар. Бир дагар буудайды атына арта салынып келди (М. Абдукаримов).

ДАГАРА, ДАТЫРА (ир.) тепши, карапа ялеген. Коё түр азыр дагыра берейин. Коомайлана кымырылып, бала дагырага кыгырарата сийди (Ч. Айтматов).

ДАГДЫ (кырг.) өнөкөт, адат, маш. Бу ишке ал абдан дагды болгон адам.

ДАД (ир.) жан соога! Вай дад деп көк ала сакалчан чалканынан кетти (К. Жантөшев), к. дат.

ДАДА (ир.) 1. карыган малай аял. 2. түш. днал. ата. Апа, а Дүрдөш ладам эмне үчүн бизди жеткирип койбоду? (Ө. Даникеев).

ДАДИЛ, ДЕДИЛ (ир.) илберинки, дилгир; шамдагай. Көкүрөк далил курч кезде, Көп өнөргө бол шыктуу (Женижок). Акчанын калганын мына бул баланын колуна бересиң. Булардын ичинен далилдерээги ушул көрүнөт (М. Абдукаримов).

ДАЖААЛ (ар.) 1. миф. заман акырына жакындаганда элди азгыра турган алдамчы. Көк эшекке минип чыгат имини. Көйкап деген жерде Дажаал деген бир шумурай шумдук бар экен, ал темир дубалы бир кулач калың туюк тамга-камалып жатат имини (С. Жигитов). 2. өтм. ажаан, жадатма, жаңды кашайткан. Түтүнү туман, түбү ыспан (Исфahan), Кароолу дажаал, огу ажал («Манас»).

ДАЕКЧИ (ир.-кырг.) байгеге саюу үчүн бөлүп коюлган акчаны же буюмду кармап турган адам.

ДАЙДИ (ир.) тентимиш, селсаяк, к. дейди.

ДАЙИС, ДАЙИЗ (ар.) 1. колуктусуна жене болгон адам. 2. өтм. түш. днал. бетпак, митаам, бети жок. Тек көз алдында жек көрүмүңүт шумүрөйүп турду. «Оо, дайиз жолборс!» — деп ызырыңды жатат? (А. Абакиров).

ДАЙРА (ир.) 1. өзөн, чоң суу. Ай алдында дайранын, Толкунун көрөйүн («Семетей»). 2. өтм. кенен, кеңири. Ак сүтү менен чоңойткон. Атын дайра кен элден (Токтогул), к. дарыя.

ДАЙЫМ, ДАЙЫМА (ар.) ар убак, ар качан, бардык убакта, ар кез. Болжолу менен сөз сүйлөп, Элнен дайым сый алат (Барпы). Корукчу аты эле болбосо, Жоро-пайтан токойду сыртынан багып, дайыма кыштакта бекер жүрөт (С. Жигитов).

ДАЙЫН (ар.) 1. белгилүү, даана. Атыңды Манас койгондо, Ааламга дайын болгондо («Манас»). 2. өтм. ким экендиги белгилүү. Ата-баба айлыңды, Айтып берчи, кулуңум, Ары түбү дайынды («Манас»). 3. өтм. белги, ың-жың, дарек. Кеткенден бери дайны («Манас»). 4. өтм. жөнү менен, жөндүү. Тамаша десем чында жок (сүйл.). 5. изи, болжолу, канчалыгы. Ак кагазды каралап Кат билбеген айыбым. Мен өлгөн соң сөзүмдүн, Таба албайт го дайынын (Токтогул). 6. өтм. кабар. Ошонун дайнын билчи.

ДАК I (ир.) тамга, кайгы, из. Көкүрөгүм даглантып, Учар бул бул бир күнү (Эл ырлары). Чекем күнгө какталып, Залимден күйдүм дак калып (Барпы); к. так.

ДАК II (ир.) абдан кызытуу. Майды аябай дак кылчы (сүйл.).

ДАКИ, ДАКЕ (ир.) жука ак кездеме. Кулуңум, карчыга куштай таптадым, Дакеге ороп сактадым (Эл ырлары).

ДАЛ (ар.) 1. араб алфавитинде «Д» тамгасынын аты; 4 санынын ордуна жүрөт. О, Маке, аптнектин ичинде сен бир далсың. Башында бир тал чачың жок. Атадан минтип туулган кандай жанысың (Т. Сыдыкбеков). 2. өтм. бүктөлгөн, бүкүрөйгөн, үч бүктөлгөн.

ДАЛААН, ДАЛАН (ир.) турак үйдүн кире беришиндеги өткөөл бөлмө. Далааны бар эки бөлмөдөн турган чоң үй салыптыр (сүйл.).

ДАЛААЛАТ, ДАЛАЛАТ (ар.) демилге, жардам, болушуу, аракет. Сегизбаевге окшогон опурталдуу кишилер менен мамиленин чечештирбеске далалат урат (Ч. Айтматов). Эл турмушун жазууга, Ырдап көңүл ачууга, Кылсаң болот далалат, Окусун жалпы жамагат (Тоголок Молдо).

ДАЛАЙ ЛАМА (монг. далай — улуу, лама — дин кызматкери) ламалардын башчысы, улуу лама, к. лама.

ДАЛАПАРАҢ (өзб.) көк таш. Дартка дабаа тапкыла деп, да-лапаран сурап каларсыз! — деди Муслимахун (К. Жантөшев).

ДАЛБА (эск.) шумкарды тапка келтирүү, үйрөтүү үчүн колдонгон канат (уйгурларда «далбай»). Тапталып жаткан кушту ургулап чакыруучу кичине токмок.

ДАЛБАСА, ДАЛБАС (ир.) курулай демилге, курулай аракет. Куудулданып сүйлөйм деп далбаса кылчу, бирок сөздү эбине келтирип сүйлөй албай... (С. Жигитов). Ызасы ичин өрттөп, алыз ачуусу кайнады. Колун бошотууга далбас уруп, ары-бери ооналактады, жылыш болбоду (Ч. Айтматов).

ДАЛДАЛ I (ир.) 1. соода-сатык арасын келштирүүчү адам. Кандайдыр жетип келип акым далдал, мурунку чалга келип салды жанжал (А. Токомбаев). 2. өтм. арага жүрүү. Сен мага далдалчы болбой эле кой, өзүм эле сүйлөшүп алам (сүйл.).

ДАЛДАЛ II (ар.) мөлмөл, секетпай, дилбар. Эп кыйгандай түз далиц, Секетпай бала далдалым. Далдалымды ойлосом, Кантип жүрөт бул жаным (Эл ырлары).

ДАЛИЛ (ар.) 1. ыспат, танык. Ленинизмдин идеялары салтанат курууда, бул жөнүндө нечен далилдерди келтирүүгө болот («Коммунист»). 2. кудайдын атын сыпаттоо. «Далил» окуп, «дарман» деп, Айтканым эмес, «жалган» деп, Ишсенен ушул, балдар деп (Барпы).

ДАЛИМ (ир.) жаздык эгин, сугарылбаган эгин (өзб. «елмин», түркм. «думе»).

ДАЛИС (ир.) кире бериштеги бөлмө. Узун далис аңгырап ээн турат. Жер-жерден келүүчүлөр али жолдо окшойт (Ч. Айтматов).

ДАЛК, ДАЛКЫ (ар.) кычкыл, шор, ачуу. Тузду мээнет чырмаса, Далкы чыгып шор болот (Токтогул).

ДАМАА, ДАМА (ар.) 1. тойбос, ач көз. 2. өтм. үмүт, тилек, ой. Жаман ит жазгы тамактан дамаа кылат (макал).

ДАМАШКЫ (ар.) дамашкы кылыч; Сириянын борбору Дамашк (Дамаск) шаарында жасалган кылыч (илгери ал шаарды мусулмандар Шам деп атаган). Насирдинбек белиндеги кара болот дамашкы кылычын чечти (Т. Касымбеков).

ДАМБЫРА, ДОМБУРА комуздун бир түрү, музыкалык аспап.

ДАМБЫР (өзб.) мойну узун, чоң комуз.

ДАМБЫЛДА, ДАМЫЛДА (өзб. <ир.) 1. айылдык мугалим, 2. мечиттин ыймамы. Дамыламын деп жүрүп, Элдик ичин булгадым (Барпы).

ДАН (ир.) 1. бир тоголок буудай, арпа ж. б., эгиндин бир бүртүгү. Ошондо былтыр жоруптап таштаган пырдын арасынан биринсерин чүрүшкөн майда дан түшөт (Ч. Айтматов). 2. сөөктүү жемиштин ичиндеги урук. 3. эгин, аштык, Алтын казып, дан айдап, Алтайга келип турабыз («Манас»). 4. нан, токок. Үйгө кирип дан ооз тийиңиз (Т. Сыдыкбеков).

ДАНАКЕР 1. металлдарды ширеткич кызыл желим. 2. өтм. эки кишини ымалаштыруу, элдештирүү. Эки киши күнөөр болсо, бир **ДАНАКЕР** (макал).

ДАНАДАНКУ (ир.) тиш чукуур. Данданкүсү көп экен, Эти канча болду экен? (Тоголок Молдо).

ДАНЫДЫР (ир.) токок, ороо сыяктуу нан бышыргыч очок. Дандырга бышкан нандан ала кел (сүйл.).

ДАНЕК (ир.) сөөктүү жемиштин ичиндеги урук. Курма өрүктүн ичинде, Данегиндей кара көз (Барпы). Балдар өрүктүн сөөгүн чагып, данегин алып жешти («КМ»).

ДАНИСТЕ (ир.) аныгып билүү, аныктоо, билүү. Биринер дартара билгиле (К. Карымбаев).

ДАНКАНА (ир.) эгин сактагыч, кампа.

ДАНЫШМАН (ир.). Чоң энеси Чыйырды. Бек данышман карыя. Узун кулак, көзү ачык, Кабылан Манасты тапкан олуя («Манас»); даанышман м-н бирдей.

ДАЦГЕСЕ (ир.) жалкоо, бекерпоз, ишке мойну жар бербеген. Бар, бара берин, дангесе деген сөз анын кыжырын келтирди (А. Токомбаев).

ДАЦЗА, ДАЦСА (кыт. данызы) 1. тизме жазылган кагаз, катнас койгондо, Ааламга дайып болгондо, Орто Бээжин Эсен кан, Данзасына чийилген («Манас»). Манжу каны Нескара Артык баатыр дагы бар, Чоң дансада каты бар («Манас»).

ДАЦК (ир. <кыт.) атак, наам, даназа. Кең Нойгутта турганда, Албалта аттуу данкым бар («Манас»). Баатырдын данкын алыстан ук, жапыла барсаң бир киши (макал).

ДАП (ир.) уруп, кагып күү чала турган төрт бурчтуу музыка куралы. Тартып керней бапылдап, Дап каткырып дапылдап («Манас»). Кыскасы дапты чалдырып, чылдырманчыны айттырып кой-гун деч (К. Жантөшев).

ДАПА (ар.) түш, диал. учур, маал, убакыт. Ушул дапада (сүйл.).

ДАР 1 (ир.) жазалоо арканы. Кара дарын курса да, Кайран тилим чарчабас (Токтогул). Санаасы саңга бөлүнүп, Момун чал

дарга айдалган кылмышкерлерден бетер кийналып келатты (Ч. Айтматов); к. дарга.

ДАР II (ир.) үстүнөн оюңулар басып жүрмө керме аркан. Сексен кулач байласа, Дарчынын чери жазылат (Барпы).

ДАРА, ДЕРЕ (ир.) түш. диал. өрөөн, капчыгай. Лижиян, Алай арасы, Басып тоонун дарасын («Манас»). Андан ары сен барсаң, Чоң-Алай деген дара бар (Барпы).

ДАРАЖА (ар.) наам, мансап, бийлик, атак. О, даражаң көтөрүлсүн деп карыя батасын берди (сүйл.).

ДАРАЙЫ (ир.) илгери Исфаганда чыгарылган жол-жол жука кездеме. Дарайы көйнөк, шайы кемсал, Жараныктуу тасма бел (Тоголок Молдо). Дарайы көйнөк этимде, Жел тийгизбей бакчу эле («Жаңыл Мырза»).

ДАРАК (ир.) жыгач өсүмдүк. Дарактын баары бүрдөгөн, Мөмөлүү бактар гүлдөгөн (Барпы). Салкын терде даракка, Сайран булбул конбойбу (Токтогул).

ДАРАМАТ (ир.) күч, ал. Аларды басышка Ибрагим Хайалда дарамат да жок, кайрат да жок (Т. Касымбеков).

ДАРАН (ир.) өрөөн, капчыгай. «Мазан» деп токойду айтат. «Даран» дегени бөлөк-бөлөк колот болот (Тоголок Молдо).

ДАРБАЗ (ир.) керген аркандын үстү менен басуучу адам. Илгери 1920-жылдары Ташкентте окуп жүргөнүбүздө көчөдөн дарбаздарды көп көрөр элек (А. Токомбаев).

ДАРБАЗА (ир.) капка, чоң эшик. Күн жүрүш жагын каратып, Дарбазасын бек кылды (Тоголок Молдо).

ДАРБАЗАБАН (ир.) капка, эшик кайтаруучу.

ДАРБЫЗ (ир., өзб. тарбуз; башка түрк тилдеринин көбүндө — гарбыз, карбыз; фарсыча хар-буз — кооп, ор. арбуз). Үймөк-үймөк дарбыздардын жанында, Мен дарбызды союп салып олтурам (С. Жигитов).

ДАРВИШ (ир.) дүйнөдөн кечкен, тарки дүйнө болгон адам; кыдырып, тилемчилдик кылып жан баккан селсаяк, к. дервиш.

ДАРГА (ир.) кылмышкердин мойнуна сыйыртмак салып жазалоо ишке ашырылуучу жай. Алдамчы кемпирди даргага тарттырып өлтүрдү (Тоголок Молдо); дар I м-н бирдей.

ДАРГАТ (ир.) түш. диал. суу өткөргүч, шлюз.

ДАРГАЗАП (ир.-ар.) түш. диал. туталануу, күйкөлөктөө, азаптануу.

ДАРГӨЙ (ир.) 1. сарай, босого. Алда таала кудайым, Даргөвүнө барам деп (Токтогул). Султанмурат бектин өңү өчүп, ичинен келмесин келтирип, «э, кудай, даргөйүңдө сактай көр!» деп кобурап, ачык эле калтаарыды (Т. Касымбеков). 2. өтм. кайгы, куса, сагынуу, санааркоо. Ак дилбар бала паризат, Даргөйүңдө күйдүм, да! (Эл ырлары).

ДАРГҮМӨН (ир.) шек, шектенүү, кадик кылуу.

ДАРД (ир.) 1. оору, сыркоо, илдет. 2. өтм. кесепет, саат, азап. Бай, бийлердин дардынан, Канча азамат бүлүндү (Барпы). 3. өтм. мун, куса, тилек; к. дарт.

ДАРДИСАР, ДАРТЫЗАР (ир.) баш ооруга жолуктурган, кай-ды баш кылган, санаа тарттырган. Даң салды ууз жүрөккө, Дардисар гөзөл ак тамак (Барпы). Санаа тартып саргарып, Дартызар болуп сандалып (Тоголок Молдо).

ДАРЕК (ир.) кабар, дайын. Угула элек бул жакка ушул иштиң дарегин (А. Үсөнбаев).

ДАРЗАН (ир.) калтгароо, титирөө, зырылдоо. Дарзан урат жүрөгүм (сүйл.).

ДАРИГА (ар.) аттигинай, кап! О дарига, дарига! Жокчулук кандай күчтүү жоо! (М. Абдукаримов).

ДАРИГЕР (ир.) керектик, зарылдык. Анын эч кандай даригерлиги жок (сүйл.).

ДАРИЧА, ДАРЧА (ир.) терезе, тешик, капка, каалга. Карап коюп каш кагып, Даричандан баш багып (Эл ырлары). Паризат ой, паризат, Даричандан кол узат (Эл ырлары).

ДАРКАН I (кырг.-монг.) уста, темричи, чыгаан уста. Кылыч беле кылычты, даркан, Соктун беле соотту, даркан («Манас»). Адырында аркар көп, Адамында даркан көп («Семетей»).

ДАРКАН II (ир.) 1. тар. илгерки түрк кандарынын наамы. 2. өтм. башчы, бийлөөчү, чоң. Бул кызматка жарасаң, өзүмө найыл кылам, элге даркан кылам деди (Тоголок Молдо).

ДАРКАН III (кырг.) ыйык, касиеттүү, кеңири. Казактын даркан талаасына, көзгө илээштеген зор дайрадай каалгып, көктөм жели жетип келгенде тоо койнунда ак кар, көк муз ыдырап... (Ч. Айтматов).

ДАРМАН (ир.) 1. дары, эм, дары-дармек. Далыл окуп — дарман деп, Айтканым эмес жалган деп (Барпы). 2. өтм. ал, күч. Азыр атка минерге, Келбейт менин дарманым («Манас»). 3. өтм. айла, ара. Сурадым элден жарманы, Токондун кетти дарманы (Токтогул).

ДАРМИЯН (ир.) түш. диал. арачы, арага жүрүүчү.

ДАРПОЗ, ДАРБОЗ (ир.) керилген аркан менен басып оюн көрсөтүүчү дарчы.

ДАРРА, ДӨРӨӨ (ир.) балак камчы, жазаалоо камчысы, кайыш кур. Балак деген эптүү жыгач бала урчу, Жини келсе камчы менен дарра урчу. Дарра деген кум шыкаган булгаары, Уруксаты шарыяттан алыңчу (А. Чоробаев).

ДАРС (ар.) 1. сабак, окуу, лекция. Сабак окуп китептен, Дарс алышкан, кыздар ай (Барпы). 2. чоң молдо, көп окуган молдо. Касиетинден айланайып, дарс окуган молдо турбайбы! Окууну Стамбулда өзүнөн бүтүрүп келиптир (А. Убукеев). Ак селдечен кожодон, Дарс окуган молдодон («Манас»); к. дарыс.

ДАРТ, ДАРД (ир.) 1. оору, сырчоо, илдет. Ушкүртөт эрди дарт деген, Калктан чыгат март деген (Барпы). 2. өтм. кайгы, мээнет, азап. Жалгыздыктын дартынан, Алмамбет, Чубак жөнөдү («Мадарты эле («Манас»)). Апархандын эси-дарты эшиктеги Каныбекте (К. Жантөшев).

ДАРТМАН (ир.) 1. оорулуу, илдеттүү, сырчоо. Анын үстүнө дартмандуу киши бир иш менен алагды болбосо, ою оорусунан палуу, черлүү.

ДАРЧА, ДАРЧЕ (ир.). Жаштыгымды күзгө алмашып кеткен-сип. Жаңы жылдын дарчасынан баш багам (Т. Байзаков). Шералы тактан туруп келди. Баары дүрдүгүп дарчеге умтулушту (Т. Касымбеков); к. дарича.

ДАРЧЫН (ир.) жыттуу кабык, ысык өлкөдө өсөт, ашка катык, гатым кылынат.

ДАРШАН (ир.) 1. жаркылдаган, шоолалар кубулган, жаркылдак. 2. өтм. шаан-шөкөттүү, өтө даңазалуу, шаңдуу. Султанмурат...

уул тапканын, келин тапканын элге даршан кылып, жамагатын чакырып той берди (Т. Касымбеков).

ДАРЫ I (ир.) өрөөн, капчыгай. Андан ары сен барсаң, Чоң-Алай деген дары бар. Кыпчактардын байы бар, Карын-карын майы бар (Барпы), к. дара.

ДАРЫ II (ир.) ооруну сакайтуучу зат, нерсе. Ким деген доктор дарылады. Кандай дары берди (Ш. Бейшеналиев).

ДАРЫГЕР (ир.) табып, тамырчы, ооруга ичиртки берүүчү. Атаган, балам, сен деди, Аш бышымга жеткирбей, Дарыгер алып кел деди («Манас»).

ДАРЫКАНА (ир.) дары-дармек даярдап жана сата турган мекеме аптека. Дарыканадан дары алдым.

ДАРЫКЕЧ (ир.) табып, тамырчы, ичиртки берүүчү. Дарыкечтер ичинде Коңурбай барат алсырап («Манас»).

ДАРЫС (ар.) сабак, окуу, лекция.

ДАРЫСКАНА (ар.-ир.) эск. дарыс, сабак окула турган үй, аудитория.

ДАРЫЯ (ир.) өзөн, чоң суу. Шуу-шуу этет дарыянын шоокуму (С. Жигитов).

ДАСМАЛ суу жоолук, майлык, сүлгү.

ДАСМЫЯ анча-мынча оокат, азыраак пул, каражат. Акылсыз казы ары жок, Сурактан алды дасмыя (Барпы). Ошенткен кыраакы киши эле сенин ички дасмияңды даана көрмөк (С. Жигитов).

ДАСТАН (ир.) ангеме, жомок. Нойгуттун кызы Жаңылды, Кошмок болдум дастанга (Тоголок Молдо). Биктыярдуу отряд командирин Лемге болгон окуяны дастан эткен алар... отрядга кабыл алуу жагын сурашты (С. Өмүрбаев).

ДАСТАНИЯ (ор. дознание) сурак жүргүзүү, тергөө жүргүзөө баштоо. Дастаныны токтотуп, алдыңарда турган насипти ала берсенерчи (Т. Сыдыкбеков).

ДАСТАР (ир.) селде, чалма; баш оромол. Абакениз эр Кошой, Дастанын кыйгап чалынып, Жаратканга жалынып («Манас»).

ДАСТОРКОН (ир.) тамак-аш салгыч жоолук, аш оромол. Төргө дасторкон жайылып, тамак тартар кез болуп калган экен (Ч. Айтматов).

ДАТ, ДАД (ир.) 1. арыз, мун, тилек. Атаган куру калганын, Айт кудайга датынды («Манас»). 2. өтм. жан соога! Кокуй! Ой, дат, шорубуз бар экен. Бечара чалым, шорун көп экен (К. Жантөшев).

ДАТКА (ир.) тар. Бухара, кокон хандыктарынын убагындагы жогорку мансап. Амирдин атына келген арыздарды кабыл алып, анын жообун арыз ээсине билдирип туруучу адам. Ажыбай датка же үргүлөп кеткени, же ойго чөккөнү белгисиз, алсыз үлдүрөп, көзү жуумп бир аз отурду (Т. Касымбеков).

ДАТПАРИАТ (ир.) түш. диал. кокуйлоо, жардам сурап бакируу.

ДАШ I (ир.) 1. кыш же карапа бышыруучу меш. 2. даш казан — чоюн казан. Ак боз бээни сойдурду, Даш казанга салдырды (Эл ырлары).

ДАШ II (ир.) түш. диал. талаа, чөл. Даш кыпчак — кыпчак талаасы.

ДАТТЕКЕМ (уйг.) 1. төрт чүкө менен ойноло турган кумар. 2. «ортодогу акчанын бардыгына өкчөйм» деген кыйкырык.

ДАЯР (ир.) белең, белеңделген. Бакбурчундук чогулуп, Баары даяр туруптур («Манас»).

ДЕВИЗ (ор.<фр.) негизги жетекчи ойду билдирген кыскача сүйлөм, ураан, чакырык.

ДЕДИЛ (пр.) дилгир, илберниги, сергек, к. далил.

ДЕЙДИ (пр.) тентимиш, селсаяк. Ай, кудай ай ээ! Ал дейди эми кайдан эстесин («КМ»). Кээде аны максатсыз самтырап көчкөн дейди булуттар калкалайт (Ж. Медетов).

ДЕМИЛДЕ кымбат баалуу кездеменин бир түрү (эпосто). Демилдеден сексен миң, Баштатадан Көкөтөй, Дүңүйөнү жыйган тим («Манас»).

ДЕКАДА (ор.<фр.) 1. он күн. Май айынын экинчи декадасы. 2. он күндүк. Кыргыз искусствосунун Москвада өткөрүлгөн декадасы («КМ»).

ДЕКАН (ор.<лат.) жогорку окуу жайларында бир факультетти башкарган адам.

ДЕКАБРЬ (ор.<лат.) календарь жылынын он экинчи айы. Өтүп бараткан жылдын 31-декабры күнү кечке чейин Борондунун балдары балатынын тегерегинде, анан короодо ойношту (Ч. Айтматов).

ДЕКРЕТ (ор.<фр.) жогорку бийликтин токтому. Советтердин II съезди В. И. Лениндин доклады боюнча декрет кабыл алган («Коммунист»).

ДЕЛ (кырг., эск.) чала кайым, айлан баш. Эмне кыларымды билбей, дел болуп отуруп калдым (сүйл.).

ДЕЛБИР, ДИЛБАР (пр.) көңүлдү өзүнө тарткан, сүйкүмдүү, адамды өзүнө кумар кылган. Азада дилбар кырчын жан, Ашык болдум сыртыңдан (Барпы). Аялдардын эң мыктысы — ак жоолук делбир (С. Каралаев).

ДЕЛЕБЕ (ар.) тилөө, каалоо, самоо. Мен сени самап, жолунду карап, делебем козуп, ашык болуп арзып келдим (Тоголок Молдо).

ДЕЛЕГАТ (ор.<лат.) шайланган өкүл.

ДЕЛИЧЕ (пр.) япондордун үйүнүн сыртынан биздикиндей каалгасын таппайсыз: деличеси тар келет, киши бүкчүйүп кысылып кирет. Ошондой эаны бар (К. Жусупов), к дарича.

ДЕМ (пр.) өпкөгө аба тартуу, оп тартуу. Улукбек аке өйдө боло койду да, бир терең дем алып, кебин улаган бойдон өз ордуна жакка басты (С. Жигитов). Дем алыш — тыныгуу, эс алуу. Демни рүү. Дем кылуу — медресе тутуу, арка кылуу, таянуу. Дем салуу — дуба окуп эмдөө. Демни сүтүү — назарын сындыруу, көңүлүн калтыруу, шагын сындыруу. Дем жөө — күрүчтүн бышканы. Демни кесүү — кагып салуу, унчуккус кылуу, үмүтүн үзүү.

ДЕМБЕ-ДЕМ (пр.) үстү-үстүнө, улам-улам. Жигит тамекинин дембе-дем сорот («Ала-Тоо»).

ДЕМДЕР (пр.) күүлүү, алдуу, кубаттуу. Келиниз, байбиче, келинш, күүлү-демдер жүрөсүзбү? (Ж. Турусбеков).

ДЕМКЕШ (пр.) түш. диал. дарымчы, дубалап эмдөөчү.

ДЕМОКРАТИЯ (ор.<гр.) 1. бийлик элдин колунда болгон мамлекеттик башкаруунун формасы. 2. кандайдыр бир коллектив-коллектив катышат.

ДЕМОНСТРАЦИЯ (ор.<лат.) 1. кандайдыр бир коомдук-саясий маанайды билдирүү үчүн массалык чыгуу, кыр көрсөтүү. Биринчи Май демонстрациясы. 2. көрсөтүү. Физика жана химия сабактарында тажрыйбаларды көрсөтүү.

ДЕН (ар.) beden, тулку, дене. Дени соонун — жаңы соо (макал).

Таза болот дененер, Муздак сууга кирингин (Токтогул). Жамгыр кызы Айзада, Кудайберди баласы Эшим чып ыкыласы менен сага багыштаган денин эки дүйнөдө кабыл туттуңузбу? (Т. Касымбеков).

ДЕНЕ (пр.) бой, beden, тулку, өнө бой. Денеден кетсе ысык жан, Өгөндөр кайдан тирилди (Токтогул).

ДЕНЕ КУЛ (пр.-кырг.) түбөлүк кул; денеси менен берилген кул; сатып жиберсе да кырк этпеген кул, маңкурт. Кайраттуусун байлады, Кармап алып жайлады. Алардан калган баланы, Дене кул кылып алганы («Манас»).

ДЕҢГЕЛ (кырг.) түш. диал. чикит, чикилдек, балдардын ойну.

ДЕҢГЕНЕ (пр.) түш. диал. шерпе; ортого акча жыйып, мал союп жеген эт. Сартбай айылдагыларга а дегенде деңгеге эт жедирген киши катарында белгилүү (Ж. Мавлянов).

ДЕНКИР (пр.) 1 дин. кудайды даназалоо, теңирди мактоо. 2 дин. кудайды мактаган сөздөрдү араб тилинде үн менен жарыялоо. 3. депкири таппай калуу — шашып алапайын таппай калуу.

ДЕНТЕР (пр.) барак кылып тигилген кагаз. Дентериди таза карма, булгаба (сүйл.).

ДЕНТЕРЧЕ (пр.) кичине дептер, кичине блокнот.

ДЕПУТАТ (ор.<лат.) эл тарабынан законго ылайык шайланган өкүл. Жогорку Советтин депутаты.

ДЕРБИШ, ДЕРВИШ (пр.) 1. дин. дүңүйөдөн кечкен, тарки дүйнө адам. 2. тентимиш, кайыр сурап дүңүйө жыйнаган адам. 3. өтм. бир ишке ниети менен берилген. Эгер ээнин зирек, эмгекке дербиш болбосон, анда бир эмес жүз мугалим окутсун, бекер! (К. Саганов).

ДЕРЕ (пр.) өрөөн, капчыгай, сай; дара м-н бирдей.

ДЕС (пр.) 1. кол. 2. өтм. күч, кубат. Колуна дес тийсе — оңдурбайт («Чалкан»).

ДЕСОРОМОЛ (пр.) түш. диал. бет аарчы жоолук. Десоромолу менен бетин суртту (сүйл.).

ДЕСТЕП (пр.) түш. диал. алды менен, алдегенде, эң мурун.

ДЕСТИЕР (пр.) 1. жардамчы. 2. өспүрүм, кол-арага жараган бала. Дестиер болуп калган кезимде атам мени мектепке берди («КМ»); тестиер м-н бирдей.

ДЕСТЕ I (пр.) түш. диал. сап, тутка. Камчынын дестеси.

ДЕСТЕ II (пр.) бир тутам. Бир десте гүл берди.

ДЕФИС (ор.<лат.) сызыкча; кош сөздөрдүн арасына жана сөздүн салка батпай калган бөлүгүн экинчи салка көчүргөндө коюла турган кыска сызыкча белги; - белгиси.

ДЕФИЦИТ (ор.<лат.) жетишсиз, кемчил, мүчүлүш нерсе. Жаштар мектепти бүтөөрү менен таалай-дөөлөт издеп шаарга жөнөшөт. Техника бар, чарба чоң, ал эми адамдар — дефицит (М. Байжиев).

2. зыян, кирешеден чыгашанын көп болуп кетиши.

ДИАГНОЗ (ор.<гр.) оорулууну бардык жагынан текшерүүнүн негизинде ооруну табуу, белгилөө. Ата-энеси врачтан врач чакырышып, не бир жан-алакетке түшкөн кемпир-чалдын айласы кетип турган чакта оорунун диагнозу аныкталды (А. Стамов).

ДИАЛЕКТИКА (ор.<гр.) табигаттын, коомдун, ойдуң кыймылы, өөрчүшү, жанырышы жөнүндөгү илим.

ДИАМЕТР (ор.<гр.) алкакты же тоголокту борбору аркылуу тең жарып өткөн түз сызык.

ДИВИЗИЯ (ор.<лат.) бир нече полк же бир нече бригадалан

түзүлгөн аскердик бирикме. Папфиловдун ысмы Гвардиялык атычтар дивизиясына берилген («КМ»).

ДИГДИКЕ (ир.) түш. диал. ат жабуунун бир түрү.

ДИГЕР (ар.) 1. күн батардын алды. Күн дигерде чагында, Эр Бокмурун барыптыр. («Манас»). Күн дигер болду. Каныбектин... санаасы тынбады (К. Жантөшев). 2. дин. күн батарга жакындаганда окула турган намаз. Дигер намаз.

ДИВАН (ир.) 1. илгери чыгыш мусулман мамлекеттеринде акимдердин жыйыны, кеңешмеси. Диван хандын эркин колдоп, тандамал 500 сыйлай берип, Науман пансатты тоо тарапка аткаруу менен бүттү (Т. Касымбеков). 2. жыйын өтүүчү жай. Нүзүп артын карабай дивандан чыгып кетти (Т. Касымбеков).

ДИВАН БЕГИ (ир.-кырг.) Бухара хандыгындагы аталыктан кийинки мансап, казына иштерин башкаруучу.

ДИВАНХАНА (ир.-ар.) 1. суракчылардын мекемеси. 2. акимдер кенеше турган үй. Көздүү атанган, бий атанган, тектүү атанган адамдар ордонун жасалгалуу диванханасына жык толду (Т. Касымбеков).

ДИДААР, ДИДААР (ир.) 1. жүз, бет, өң. Дык көрдүм канча Коңурдан, Дидаары курсун Эсенжан («Манас»). Ага-тууган эл аман, Керүштүк дидаар, канимет, Учурашпай деген аман (Тоголок Молдо).

ДИКЕК (ир.) түш. диал. кийиз менен ичтелген саймалуу ат жабуу.

ДИКТОР (ор.<лат.) радиодон, телекөрсөткүчтөн микрофон аркылуу радио жана телеберүүнүн текстин окуучу адам. Андай кезде диктор да митингге сүйлөгөндөй салтанаттуу сүйлөйт эмеспи (Ч. Айтматов).

ДИЛ (ир.) 1. жүрөк, көңүл. Нүзүп казийдин кабагын бир лас тиктеп калды. Казийдин дили толкуп кетти (Т. Касымбеков). Кор болуп шол убакта ооруп дилим, Айтамын, арманымды, элим, билчи (Барпы). 2. ой, каалаганы, тилеги. Он жагында бири бар, Сол жагында бири бар. Шымы батса экен деп, Ал экөөнүн дили бар («Манас»).

ДИЛАРА (ир.) жүрөктү кубанткан, көңүлдү тарткан.

ДИЛАФРУЗ (ир.) 1. жүрөктү кубанткан, көңүлдү элжиреткен. 2. өтм. түш. диал. алмурут сорту.

ДИЛБАР (ир.) 1. жүрөктү ойлоткон, көңүлдү элжиреткен. 2. ашык, сүйгөн. Даричандан кол узат, Ак Дилбар бала паризат (Эл ырлары); делбир менен бирдей.

ДИЛГИР (ир.) 1. ынталуу, тырышчаак. 2. өтм. илберинки, шайдоот. Тармал чачы үкөйүн, эн бир керектүү ишти аткарууга дилгирденгенинен көзү жалындап, өзү дегеле чоң кишиндей олуттуу (Ч. Айтматов).

ДИЛДЕ (ир.) 1. алтын, зер. Алтынын көп, дилдеп көп, Аласан жакын келди го! Баатыр, сүйлөшчү кишин бар беле? («Манас»). 2. алтын акча, алтын тыйын. Үйүмдө жүргөн «уулумсуң», Үч дилделик кулумсуң (Барпы).

ДИН (ар.) табигаттан тышкаркы «күчкө» ишенүү, моюн сунуу.

ДИН ИСЛАМ (ар.) Мухаммед пайгамбар дини («КМ»).

ДИН ИСЛАМ (ар.) Мухаммед пайгамбар түзгөн дин. 7-кылымда пайда болгон. Аталык Дин исламдын зулукары Насрулла баадыр ханга бул тамсил өтө пастык кылат (Т. Касымбеков).

ДИН МУСУЛМАН (ар.) ислам динине моюн сунган, ишенген адам.

ДИНАР (ир.) 1. акчанын бир түрү. 2. алтын тыйын.

ДИНАЗАР (ар.-ир.) динден чыккан, капыр болуп калган деген мааниде. Ал диназар болуп кеткен! ...Динибиз үчүн кызмат кылып койсоң, соксойгон жанына сооп болот (Ш. Абдыраманов).

ДИНДАР (ар.-ир.) такыба, сопу, кудайга ишенген, динчил.

ДИНИЙ (ар.-ир.) динге таандык, динге тиешелүү. Диний калдыктар менен аёосуз күрөшүү керек («КМ»).

ДИНИКАЙЫР (ар.) дини башка, мусулман эмес, башка диндеги. Азыр ошол он чакты эчкиси улактары менен чарбактагы алмаларынын, талдарынын кабыктарын аарчып, кемириниш жагышты. — Минте турган болгондон кийин эмнеге тигишет, убалдан көркөгөн диникайырлар! — деди атам (Ж. Медетов).

ДИНГИРИК (ир.) союл, чокмор. «Ойнотуу» деген сөз менен дайыма бирге айтылат. Кемпири абышкасынын башына дингирик ойнотот («Жомоктор»).

ДИНСЕ (кыт.) мансапты, бийликти күбөлөндүрүүчү таш. Алага менен алкылдап, Багелеги балкылдап, Ак отогот, көк динсе, Дал ортодо жаркылдап («Манас»).

ДИПЛОМ (ор.<фр.) 1. окуу жайын бүтүргөндүгүн, илимий даражага, наамга ээ болгондугун күбөлөндүргөн документ. Акыры геолог деген диплому алды (М. Байжиев). 2. фестивалга, конкурска ийгиликтүү катышканы үчүн жана көргөзмөгө коюлган экспонаттын жогорку сапаты үчүн сыйлык катары берилген күбөлүк.

ДИПЛОМАТ (ор.<фр.) 1. чет мамлекет менен байланыштыруу үчүн өкмөт тарабынан дайындалган уполномочен. 2. өтм. башкалар менен мамиле кылууда эптүү, айлакер киши.

ДИРЕКТИВА (ор.<фр.) жогорку органдын сөзсүз аткарылууга тийиш көрсөтмөсү.

ДИРЕКТОР (ор.<лат.) ишкана, мекеме, окуу жайлардын жетекчиси, башчысы.

ДИРИЖЕР (ор.<фр.) балет же опера спектаклдеринде оркестрди, хорду башкаруучу адам.

ДИСПЕТЧЕР (ор.<англ.) 1. транспорт каражаттарынын белгилүү участкасында поезд, автомашина, трамвайлардын жүрүшүн, самолёттордун учушун жөнгө салып туруучу адам. Элден мурун дежурныйга кире кел, бүгүн Шаймерден диспетчер, ага болгон ишти айт (Ч. Айтматов). 2. борбордук электр станциясында токту иштетип чыгышын жайгаштыруучу жана электр кубатын бөлүштүрүп туруучу адам. Үч-Коргондун диспетчеринде турган кыргыз баласы Казакстандын кенинен электр күчүн сураса, дароо жардамга жарык берет (Ч. Айтматов).

ДИТ (ир.) ой, тилек, каалоо. Коюңуздуң ар бирине 50 сомдон бере йини. Сиздин дитиңиз канчала? (К. Жусупов). Дит багуу — батылуу, тайманбоо. Бул ажайыптан дуба окуп, Атагын уккан тигиреп, Кармаша албай дит багып, Канчалар качкан бытырап («Манас»).

ДОБОГЕР (ир.) доо талап кылуучу, доо доолаган адам.

ДОБУЛ, ДООЛ (ар.-ир.) катуу мөңдүр, алай-дүлөй, бороон-чапкын м-н жааган жаан.

ДОБУЛБАС (ар.-ир.) барабанчы, барабан кагуучу; барабан. Ээн жаткан каткалан жол айтылуу жоргонун таптап түшкөн туягынан кол баштаган добулбастай дүпүлдөйт (Ч. Айтматов).

ДОДО (ир.) үймө, үйүлгөн, дөбө-дөбө, үймөлөктөгөн. Үстүңдөгү гимнастёркасы дал-далынан айрылган бир казак жигит кыжылда-

ган додону жарып чыкты да, улакты такымга кысып, айгырдын башын коё берди (Ч. Айтматов).

ДОДУ МАНДАП (пр.-кырг.) орок тумшук, тоту куштун тумшугундай. Калбыр өпкө, жез билек, төө кабырга, салык төш, кайра туяк, мээ кечкил, уй куймулчак, үч чоку, доду маңдай, бото көз... (К. Жантөшев).

ДОЗОК (пр.) 1. дин. тиги дүнүбөдөгү кыйноо жайы. Өзүң өлбөй, дозокту Кайдан көрдүң, эшенем (Барпы). 2. өтм. кыйноо, азап, кайгы; тозок м-н бирдей.

ДОК (пр.) жалаа кылуу, коркутуу. Аскалыга топ болду, Айгышкан док болду. Алгы-берги тууралуу, Алты күнү токтолду (Тоголок Молдо).

ДОКТОР (ор.<лат.) 1. илимий даража. Филология илимдеринин доктору деген даража алды (сүйл.). 2. табиб, догдур, тамырчы. Ылдый жакта операция жүрүп жатты. Доктурлар кимдир бирөөнүн чалкалап жаткан денесине энкейишкен (М. Байжиев).

ДОКУМЕНТ (ор.<лат.) иш кагаздары, күбөлүк кат, акт ж. б. Документтердин бардыгы архивде сакталат (сүйл.).

ДОЛОНО (пр.) бышык, катуу жыгач өсүмдүк. Укуругум долоно, Ууру-бөрү жолобо (Эл ырлары).

ДОЛУ I (пр.) алай-дүлөй, бороон-чапкын, катуу мөндүр. Токтолуп долу бороон таң да атты (К. Маликов); добул м-н бирдей.

ДОЛУ II (пр.) түш, диал. сузгу, тегирмендин дан чубурткачу.

ДОЛУ III (пр.) этн. цыган.

ДОЛУ IV (пр.) амалкөй, кытмыр, арамза. Долу катын Каныкей. Камдап койгон турбайбы («Манас»).

ДОМНА (ор.) кенден металл эритип чыгаруучу меш. Көлкүлдөп домна печте эрийт темир, Жасалат машиналар андан не бир (Шамей Токтобай уулу).

ДОМОК (кырг.-монг.) калайман, ангеме. Көп ойлоп болор домокту, Ак олюктун жакага, Тигип койгон ал окуту («Манас»). Кондуктун жомогу, Карылардан уккамын, Катуу экен домогу (Тоголок Молдо).

ДОНОР (ор.<лат.) оору адамдарга куйдуруу үчүн өзүнүн канын берүүчү адам.

ДОО I (ар.) 1. аласа. 2. өч. Кокусунан мен өлсөм, Колум тийген кантар бар, Кордук көргөн жандар бар, Кутулбоочу доолор бар («Манас»). Жолдош болсоң кuu менен, Өмүр өтөр доо менен (Токтогул).

ДОО II (пр.) утуш ойунда эки эсе кылып акча коюу.

ДООГЕР (ар.-пр.) доо талап кылуучу, доолаган, доочу. Алиги ыргытып жиберген кишенди кайра барып таап келди. Кайтарып бербесе, доогер болор (Ч. Айтматов); добогер м-н бирдей.

ДОО КОЮУ (пр.-кырг.) этн. кумар ойунда белгилүү суммада акча кошуп, кумарчылардын бирине тилектеш болуп, карап отуруу менен утуш ойнуна катышуу. Бөдөнө, короз тебиштирүүдө, кочкор сүзүштүрүүдө да доо коюшкан.

ДООЛ (ар.) барабан. Арадан беш күн өткөрбөй, Бир биринен мал тиет. Доола кагып, жылкыдан, Токтоосу жок шар тиет (Тоголок Молдо).

ДООЛБАС (ар.-пр.) Доолбас согуп күнгүрөп, Тоо көчкөндөй дүңгүрөп («Манас»); добулбас м-н бирдей.

ДООЛОН (кырг., эск.) кымбат кездеменин бир түрү («Эпосто»). Доолон, чүчтө бу да бар, Буулум, бута жуда бар («Манас»).

ДООМАТ (пр.) док, док уруу; жала, жала кылуу. «Эски-уску берге» деп, Кылат кайра доомат-док, Ичине салды жалаң чок (Барпы).

ДООР (ар.) 1. кылым, заман, мезгил. Коммунизм доору. Азыр атом менен космостун доору болсо да, революция жараткан Дүйшөндөр даде биздин катарыбызда (Ч. Айтматов). 2. өтм. зоболо, даража, ыкыбал. Анын иши оңолуп, доору жүрүп турган убагы (сүйл.).

ДООРАН, ДООРОН (ар.) 1. тегеренип туруу, айланyp туруу. 2. кылым, заман, асир. Дооронубуз өткөн экен, Гүлсары,— деп келатты кобурап. Картайыпмыз, эмн биздин керегибиз кимге (Ч. Айтматов). 3. өтм. жыргал мезгил. Бай-манаптар эмгекчил калктын мойнуна минип, дооран сүргөн («Эркин-Тоо»). 4. дин. өлгөн адамдын күнөөсүн көтөрүп алуу; күнөө ордуна акча, мал берүү. Артыкча силер кырк эшен, Кызматымды кылып бер. Аяш атам Манастан Дооранына туруп бер («Манас»). Азирети эшенем, Доораныңды оку деп (Токтогул).

ДОПУ (пр.) баш кийим, такыя. Ичкери жактан допу кийген эки бала чыга келди (М. Абдукаримов); топу м-н бирдей.

ДОРГО, ДӨРГӨ (монг. дарга) улук, аким, төр ага, баштык. Камданайың акыр деп, Доргосуна чаптырды («Манас»). Боз жоргоңу токутуп, Эки дорго жиберди (Тоголок Молдо).

ДОС, ДОСТУ (пр.) тамыр, жолдош, ынак. Ортосунда жүрөмүп, Орус, казак достордун (Эл ырлары). Фронтто кыргыз баласы, Душман менен кармашты. Жол баштап орус элибиз, Бирдиктүү достук жасашты (Эл ырлары).

ДОТАЙ (кыт. дао — аймак, тай — сыйлуу) бир аймактын башчысы, аймактын граждандык ишин тескөөчү. Кашкардагы дотайдан жана орус падышалыгынын консулунан алакандай кагаз алсак (К. Жантөшев). Кашкардан дотай чыкты деп угуп... (А. Чоробаев).

ДОЦЕНТ (ор.<лат.) жогорку окуу жайынын окутуучусуна берилчү илимий наам. Университетте доцент болуп иштейт.

ДӨӨ (пр.) 1. миф. жомокто айтылуучу канаттуу алп. Көй-Капта көп жыл жүрдүм го, Алптар менен алышып, Дөөгө кыргын салышып («Эр Тештүк»). 2. өтм. алп, балбан, опсуз чоп. Кепти ортого саламын, Алптын, дөөнүн баарысын, Кеңешке алып каламын («Манас»).

ДӨӨБАҢТ (пр.) дөөнү жеңген, дөөнү байлап алган, аябаган эр. Жоругун адам билбеген, Жоомарт эрдин бири ушу. Жоо көрбөсө бууруккан, Дөөбант эрдин бири ушу («Манас»).

ДӨӨГӨР (пр.) кажырдуу, кайраттуу уста, чыдамкай, көшөрмө уста. Дөөгөр уста баштаган, Төнөлүгү төрт бөлөк Купа согуп аштаган. Купасы кумган түбүндөй («Манас»).

ДӨӨЛӨТ (ар.) 1. эск. мамлекет, бийлик. Дөөлөт консо бир чымдын башнга, Зымырык куш салам берер кашнга (Т. Касымбеков). 2. өтм. байлык, бакыт, сыймык, ыкыбал. Чапчандык түпкө жетет бейм, Бак, дөөлөт баштан кетет бейм («Манас»). Байды кудай уурарда, Дөөлөтүнө мас болот (Токтогул).

ДӨӨПЕРЕЗ (пр.) 1. калп айтканды жакшы көрүүчү. 2. өтм. тантык, келжирек, оозуна келгенди сүйлөгөн. «Соку баш ууру» деген атка конгон, алп денелүү, ары дөөперез, ары балбан, эки жүзгө жакып жылкысын өзү кайтарган, жаагы карыш Сыргабек аттуу жарым эс немесинин амандыгын тилечү экен Кулдубай (Ж. Мелетов).

ДӨӨПЕРЕЗ (пр.) 1. калп айтканды жакшы көрүүчү. 2. өтм. тантык, келжирек, оозуна келгенди сүйлөгөн. «Соку баш ууру» деген атка конгон, алп денелүү, ары дөөперез, ары балбан, эки жүзгө жакып жылкысын өзү кайтарган, жаагы карыш Сыргабек аттуу жарым эс немесинин амандыгын тилечү экен Кулдубай (Ж. Мелетов).

ДӨӨПЕРЕЗ (пр.) 1. калп айтканды жакшы көрүүчү. 2. өтм. тантык, келжирек, оозуна келгенди сүйлөгөн. «Соку баш ууру» деген атка конгон, алп денелүү, ары дөөперез, ары балбан, эки жүзгө жакып жылкысын өзү кайтарган, жаагы карыш Сыргабек аттуу жарым эс немесинин амандыгын тилечү экен Кулдубай (Ж. Мелетов).

ДӨӨПЕРЕЗ (пр.) 1. калп айтканды жакшы көрүүчү. 2. өтм. тантык, келжирек, оозуна келгенди сүйлөгөн. «Соку баш ууру» деген атка конгон, алп денелүү, ары дөөперез, ары балбан, эки жүзгө жакып жылкысын өзү кайтарган, жаагы карыш Сыргабек аттуу жарым эс немесинин амандыгын тилечү экен Кулдубай (Ж. Мелетов).

ДӨӨРҮК (ир.) 1. калп, жалган, алдоо. Дөөрүктүгүн билген соң, Үйдөн айдап чыгыптыр («КМ»). 2. өтм. таптык, келжирек, мылжын. Кечке тантип сүйлөгөн, Дөөрүктүн бири көрүнөт (Эл ырлары).

ДӨӨТ, ДӨӨТҮ (ар.) сая челек. Дөөтүдөгү сыянын, Каралыгы баркыттай (Эл ырлары). Дөөтү калем — сая челек жана калем. Биз болсок, теңир колдоп тынч жатабыз, Маңдайга баарын жагган дөөтү калем (Т. Байзаков).

ДӨӨТҮ (ар.) 1. дин. темирчинни пири (Дөөтү пайгамбар). Устаны колдоп жүргөн, Дөөтүнүн бары чын болсо... (Ш. Садыбакасов). 2. өтм. уста, өнөрпоз. Дөөтү менен Белөкбай Кыяматтык дос болгон («Манас»).

ДӨРБӨЛЖҮН (монг. төрт бурч; энчилүү атка айланган). Кегети менен Дөрбөлжүн, Тентушум асыл көрбөдүм (Эл ырлары). Ак-Талаа районунун борборун Дөрбөлжүн дешет («Чалкан»).

ДӨРБӨН (монг. төрт) төрт. Монголдо: дөрбүн зуун — төрт жүз (уруунун аты). Дөрбөндөрдүн Төртайы, Төп сүйлөгөн сөз жаны («Манас»).

ДӨРӨӨ I (ир.) капчыгай, өрөөн.

ДӨРӨӨ II (ир.) балак камчы, балак уруучу курал.

ДРАП (ор.-фр.) калың пооту. Үчөөнүн алдыңкысы бутаган шырпыдай узун бойлуу боюна жараша сөлбүрөгөн кара драп пальто кийген сары жигит болчу (К. Акматов).

ДУБА, ДУГА (ар.) 1. дин. жалынуу, табынуу. Кудайына сыйынып, өлөр алдындагы дубасын күбүрөгөндөй болду сыягы (Т. Касымбеков). 2. өтм. сыйкыр, жайлоо, дарым. Дуба менен булутту, Күн жаалдырып жайлады («Манас»). Уйва деген дубаны, Окуп жүрөт Алмамбет («Манас»). 3. салам, куттуктоо, тилек. Каттоочудан дуба айтып, Бир кабарын угайым (Эл ырлары).

ДУБАГӨЙ, ДУБАКӨЙ (ар.-ир.) 1. дин. сыйкырчы, жайчы, аят жазып эмдөөчү. Калмактын журту дубагөй («Манас»). Ай ааламды кыдырган Дубакөйү бар экен («Семетей»). 2. өтм. тилек каалоочу, жакшы тилек айтуучу; дабакөй менен бирдей.

ДУБАЙ САЛАМ, ДУГАЙ САЛАМ (ар.) тынчтык тилек (илгешайн көйнөк Арзыккан. Окутуу үгүп кулак сал, Дубай салам кат жазам (Барпы).

ДУБАКАН (ар.-ир.) аят окуп дем салуучу, ооруну дарымдоочу.

ДУБАЛ (ир.) сокмо же кыштан салынган тосмо. Бузулсуң соккон дубалын, Болбосун асым кунаның (Тоголок Молдо).

ДУБАН (кыт. дуан) аймак, участка. Дубанды бузган жорго элем, Топор болдум баскысыз (Токтогул). Казак, кыргыз дубандан, Карасам таппайм сендейди (Эл ырлары).

ДУБАНА, ДИПВАНА (ир.) 1. келесоо, жинди чалыш. 2. өтм. тилемчи, кайырчы, суранып оокат кылуучу. Календер, мискин дубана, Бирин мында калба деп («Манас»). Дубана кирсин эшиктен, Мээнет чыксын тешиктен (ылакап); к. думана.

ДУБЛИКАТ (ор.-лат.) кандайдыр бир документтин түп нускасындай күчү бар экинчи нускасы.

ДУГАДАР (ар.-ир.) дин. тилектеш, бир тилекте болуу. Сүрөөгө тизгин жайганда, Дугадар болом чалдардай (Эл ырлары).

ДУДИ КЕБЕП (ир.) шипкебек; түш. диал. тутуну кебеп. Пулу барга дули кебеп, Пулу жокко дули кебеп! (ылакап).

ДУ-ДУ (кыт. ду — чоң аймак, ду — бийлөө) аскер губернатору, аскер башчы. Күчөдү Манас күркүрөп, Жаалына чыдабай, Алты

ду-ду Алооке Булардын өңө бою дүркүрөп («Манас»). Мылтыгы бар асынган, Оозун ылдый каратып, Асынганым жашырган, Дудусу окус «ур» десе, Алтымышы качырган (А. Чоробаев). Дотай, ду-дуларын колго алып көргөн Зуннахун менен Түлкүбекке орус падышалыгына баруу кыйын дейсиби? (К. Жаптөшев).

ДУКАБА (ир.) макмал, түктүү баркыт, пююн. Көк дукаба буралып, Көргөндө көңүл кубанып (Эл ырлары); тукаба м-н бирдей.

ДУЛДУЛ (ар.) 1. дин. араб кол башчысы, азирет Аалынын жомоктогудай аты. 2. өтм. чыдамкай, чаалыктаган ат. Илгери жоо чапкан баатырлардын минген аты ушунчалык эле болгондур да. Ат эмей эле дулдул го, чиркин (Ч. Айтматов). Эр Манастын Ак кула, Байтал бээни кулуну, Кара жылкы дулдулу («Манас»). 3. өтм. көтөрүмдүү, кажырлуу, мушпаган. Арыштап алыс чуркаган, Дулдул Током аманбы? (Тоголок Молдо).

ДУМАНА (ир.) 1. келесоо, жинди чалыш. 2. өтм. тилемчи, кайырчы; дубана м-н бирдей.

ДУМКАЛТЕК, ДУМКЕЛТЕК (ир.) түш. диал. дүмүлдөк ойну.

ДУНЧУ (кыт.-кырг. тун — билдирүү + чы) котормочу, тилмеч.

ДУРА (ир.) башка салына турган жоолук. Эки карыш дураны, Ороп алып башына, Киши өлсө деп тилейсиң (Барпы).

ДУРУС (ир.) туура, макул, ылайыктуу. Дуруста — буруш жок, Урушта — туруш жок (макал).

ДУУДУН, ДҮРДҮН (кыт.) кытай атлас жана шайысынын мыкты түрү. Ий, ырас келбединби, чакыртып алайын деп жаткан элем, — деди Жаныштын көөлүгөн байбичеси дуудун күрмөнү жамына берип (Ш. Умөталиев).

ДУУТАР (ир.) мойну узун, беренелери бар, эки кылдуу музыкалык аспап. Көчүгү кучак чоң комуз, Дуутарларын тарттырып, Алтымыштай жигитке Акуштарын айттырып («Манас»). Суусар моюн, дуутар бел, Белинзден, Асылкан (Барпы).

ДУЧАР, ДУУШАР (ир.) кабылуу, жолугуу, тушугуу, кез болуу. Жаман ишке дучар болуу, к. туушар.

ДУШМАН (ир.) жоо, кас. Каршы алдынан кезигип, Качырып душман чыкпаган («Манас»). Эрмин десең душмандан, Эки көзүң жумбагын (Токтогул).

ДҮГҮНӨ түш. бир учук жип, ийнеге сапталган жиптин учу.

ДҮЙНӨ (ар.) 1. аалам, бүткүл жаратылыш. Бирок ушул кен дүйнөдөн четте экенине баланын жүрөгү өйүйбү, айтор аягында үлүктүлүп алат (Ч. Айтматов). 2. өтм. байлык, мал, мүлк. Катүгүн, Манас көрөт деп, Капыл-тапыл дүйнөсүн, Каттып жүргөн дагы бар («Манас»). Кызыгып кетип дүйнөгө, Кыздан жебе калың мал (Эл ырлары); дүйнө м-н бирдей.

ДҮЙНӨКӨР (ар.-ир.) сараң, катуу баш, бакыл, битекарып. Дүйнөкөрдүн дүйнө, Өзүң басып барбагын («...санат-насыят...»), к. дүйнөкөр.

ДҮЙҮМ (кырг.) ар кыл, ар түрдүү. Дүйүм чөбү гүлдөгөн, Көрүп Токон зилдеген (Токтогул).

ДҮЙШӨМБҮ (ир.) аптанын биринчи күнү. Жекшембиде жааган күн, Дүйшөмбүдө токтолду («КМ»).

ДУКӨН (ар.) 1. соода үйү, аны-муну сатыла турган жай. Дүкөнөгө пулун толтурган, Ашык баа коюп пулуна, Пайдасын тилеп отурган (Токтогул). 2. өтм. ишкана, устанын узана турган үйү. Алгач Танабай дүкөндө барсакчы болуп иштеп жүрдү. Илгери бир үйрөнгөнү бар эле (Ч. Айтматов). 3. өтм. аңгемелешүү, маек-

тешүү. Айрым болгон окуяларды сүрөттөп айтышып, уламдан улам сөз дүкөнүн кызытышты (К. Жантөшев). Элдин оозу элеги жок, кулпу жок, Эки аяктуу сөз дүкөнүн курбайбы (Т. Байзаков).

ДУКӨРТ (нр.) кичине кайчы; мурут серпичи, тырмак алгич кайчы. Эселбай катты алды да, муруту серпе турган кичинекей дүкөртү менен каттардын тигишин сөгүп, катты окуй баштады (К. Жантөшев).

ДҮЛӨЙ (кырг.-монг.) керең, кулагы каншырыш. Эки дүлөй кезиксе, Бир бирине күлүшөт (Эл ырлары).

ДУМ (нр.) 1. куйрук, көчүк. Мылтыктын дүмү. 2. өтм. сүр. Бет алдынан караса, мин кишилик дүмү бар («Мендирман»).

ДУМБӨ (нр.) куйрук, май куйрук. Дүмбө куйрук кой; уйг. дүмбө — арка, бел (адамдын, малдын).

ДУМБҮЛ (нр.) 1. быша элек, жетиле элек. Камыш сыяктуу бийик чыккан буудай өсүмдүгү жаңыдан дүмбүл болуп саргай баштаган (Т. Сыдыкбеков). 2. Жүгөрүнүн сүт байлаган сотосу. Дүмбүл кайрып келип, тезектин чогуна бышыра баштадым эле («Ала-Тоо»).

ДУМҮР (нр.) 1. дарак, жыгач өсүмдүгүнүн тамыры. 2. кыйылган жыгачтын жерде калган түбү. Дүмүр каздырганы турасыңбы, — деди эсепчи Оморбекке (К. Баялинов).

ДУНҮҮӨ (ар.) 1. аалам, жаратылыш. Аптороюн сыдыртып, Дүнүө жүзүн чалчу эле («Манас»). 2. өтм. байлык, мүлк, мал; дүйнө м-н бирдей.

ДУНҮЙӨКӨР, **ДУИНӨКӨР** (ар.-нр.) бакыл, сараң, мал жан-дуу, битекары.

ДУҢ (кыт. дун) чогуу, бүт бойдон. Дүң соода. Дүң баа. Дүң түшүм.

ДҮР-ДҮЙНӨ (ар.) асыл буюм, кымбат мүлк, ар түркүн буюм. Алтын, күмүш, жакуттап, Асыл таштан дүр жакшы (Тоголок Молдо). Машине-дүкөндө түшкө кирбеген дүр-дүйнө бар дейсиң (Ч. Айтматов).

ДҮРДҮН, **ДУУДУН** (кыт. дау — жибек, дуан — жылтырак) кытай жибегинин мыкты түрү. Үстүнө кийгени кытайдын дүрдүнү.

ДҮРБҮ (нр.) турнабай (алдыкты карай турган). Он көзгө дүрбүлөп, Керме тоо турат үргүлөп. Ар түркүн элес жатыптыр, Аскасын мезгил сүргүлөп (А. Дегенбаева).

ДҮРДАНА (ар.-нр.) 1. бир бүртүк бермет (асыл таш).

ДҮРҮНӨ (нр.) эки бети бирдей жибек кездеме. Көк дүрүйө көйнөгүн. Көп күйдүрдүн, дүйнө күң! (Эл ырлары). Букардан келген дүрүйө, Булу оор карала, Катар-катар кийгизип («Манас»).

ДЫЙКАН (нр.) 1. эгинчи, эгин айдоочу. Айдап алың дыйкандуу, кеменгер. Акылга дыйкан Кайыштын, Алда кандай сөзү бар, Кабарын угуп алыңар («Манас»).

ДЫКАТ (ар.) 1. ыкылас, көңүл. Сөзүмдү абдан дыкат менен угушту. 2. өтм. тынчсыздануу, тынчы кетүү, токтоно албоо. Аманбай, Чыдай жүргүн, Назбүбү, Назбүбү. Дыкат болуп кайгыр-дым, дем (нр.) 1. аба жутуу, оп тартуу. 2. өтм. тындым кылуу — өлтүрүү, жок кылуу. Же аны алдыган бирөө оозун танып, дымдын чыгарбай алып кеттиби? — деп ойлогондо, анын көзүнүн жаны төмөн карай кулады (К. Жантөшев). 3. өтм. учукпай ка-

луу, акырын дем алып тынчпай калуу. Сөз тегине көз жетпей, кулак түрүп, дагы баары дым болуп калыңты (Т. Касымбеков).

4. өтм. ошо замат. Күүгүм алды күн бата, элдин алды дым жата (фольк.).

ДЫМАК (ар.) 1. ой, тилек, көөн. Жүгү уйда болсо да, дымагы төөдө (макал). 2. өтм. кайрат, күч, дем. Денине от ойноткон дымак киргенип, топтон суурулуп чыкканга, куюн болуп учканга Гүлсары ээлиги турду (Ч. Айтматов).

ДЫРАМ (ар.) күмүш тыйын, күмүш акча. Эки тамда теңгеден, Немесин койбой алыптыр. Бокмурун амыр кылгандыр, Алдаты теңге дырамдыр («Манас»).

ДЭЭР (ар.) ийкем, шык, зарде, тууштук. Атаганат, Байымбетте да дээр бар сымал (Ш. Бейшеналиев). Ургандан бала жаман болбойт, жакшы да болуп кетпейт. Дээринде болбосо, анын көкүрөгүнө акыл салып бере аласыңбы? (Ж. Медетов).

Ж

ЖАА (кырг.-монг.) аткыч курал; саалак, жебе. Жамгырдай кылып жаа тартып, Мөндүрдөй кылып ок атып («Манас»).

ЖААЗ (нр.) 1. ээр. 2. өтм. ээр-токум, ат шайманы. Жаагың сынган жубармек, Жааз салайын токтогун (Токтогул).

ЖААЛ (ар.) 1. наадан; келесоо. 2. өтм. каар, ачуу. Жаалы катуу мыкты деп, Сайышка Коңур чыкты дейт («Манас»). Биринчи секретардын оң жагында кербезденип Сегизбаев отуруптур. Аны көрүп жаалы козголгон Танабайдын көзүн туманданткан мунарлык заматта тарады (Ч. Айтматов).

ЖАА АЛДА (нр.-ар.) дин. о жараткан, о теңир! Жаа алдалап бакырып, Арбактарды чакырып («Манас»).

ЖААН (ар.) 1. аалам, жаратылыш. Жаяны кесип жеп жүрдүм, Жаянда болсо Алмамбет, Жаанга таттым деп жүрдүм («Манас»). 2. өтм. чыгаан, белгилүү. Жакыр да болсом мен өзүм, Жаандан чыккан жоргомун (Токтогул).

ЖААНГЕР (ар.-нр.) ааламга бийлик жүргүзгөн, жер жүзүн багындырган. Амир Темир! Жаангер Амир Темир көрөгөн. Заманында Чынгызхандын тукумунан Жагатайдын кызын алып... (Т. Касымбеков).

ЖААННАМ, **ЖАХАННАМ** (ар.) дин. тозок, кыйноо жабы.

ЖААРАПИЯ, **ЖУГРАПИЯ** (гр. < ар.) география; жер бети, анын айбанаттары жөнүндөгү илим. Секетин кетейин, кичине бала, жанагы жаарапия деген кандай окуу? (Т. Сыдыкбеков).

ЖААСЫН (ар.) дин. Курандын 36-сүрөсүнүн башкы эки тамгасынын аты (муну молдолор ооруган адамга окуйт). Жаасын деген сүрөнү, Жат алгандай бат айтып («Семетей»).

ЖААТ I (ар.) 1. тарап, жак. Карабек жааты сестейип, батына алышпай, тирелип токтоп калышты (Т. Касымбеков). 2. өтм. касташкан эки тарап. Жаатташып шайланчуну талашкан, Жарды келдей акылдан адашкан (Барпы).

ЖААТ II (ар.) ынта, демилге. Абалбектин жүрөгүн кызуу канга толтуруп, жаатын козгоп... аны эрдентип да, сестентип да, ичин ысытып, бирде муздатып жатты (Ч. Айтматов).

ЖАБАН, ЖАВАН (ир.) сандык, үкөк, шкаф. Сыртын бийик, сының түз, Сырдап койгон жабандай (фольк.).

ЖАБУУ (кырг.-монг. Вабту) эти. Орто Азияда жана Иранда байыркы заманда түрк-монгол элдериндеги акимдик наам, титул. Орхон жазуусунда — «жабу». Жабуу, жабуу, жабуу деп, Жабуулаган көп калмак («Манас»).

ЖАБЫР (ар.) кысым, кордук. Жабырды тартпай не кылам, кимге барам мал сурап (Токтогул). Залим өкмөт тушунда, Жабыр кордук ошондо (Тоголок Молдо). Аябай жабыр чеккен турбайсыңарбы, балдарым, деп Мүйүздүү Бугу-Эне колдогон экен (Ч. Айтматов); жабыр менен бирдей.

ЖАБЫРКА (ар.-кырг.) азап тартуу, кыйналуу, жан келүү. Жаралуу Манас жабыркап, Жарасы кыйнап жабыркап («Манас»).

ЖАВАЗА (ар.) 1. астр. Кош жылдыз. 2. түш. диал. үчүнчү ай, май-июнь айына туура келет.

ЖАГА (кырг.) шириден жасалган чоргосуз көпөк; көпөчөк. Алты жага, бир көөкөр, Суусуунуна бердирди («Манас»).

ЖАГДАН (ир.) үкөк, сандык, абдыра. Кырмалуу жагдап, кырк кылам, Кыргыздын жайын мен билем («Семетей»). Ак жагданга жүктөгөн. Алмаң өркөч сары атан («Сарынжи-Бөкөй»).

ЖАГЕНЕ (ир.) бирден, жалгыздан, жалгыздан кылып суюлтуу. Чигит эккен талаага чыкты: гозо жагенеледи, гозо чапты, пахта терди (Ш. Абдыраманов).

ЖАГНИ (ар.) башкача айтканда. Жагни бул кызылды алты үлүшкө бөлөбүз. Албетте менден алган үрөнүңөрдү алды менен маңдайынан чыгарып коббуз (К. Жантөшев); ягни м-н бирдей.

ЖАГЫНА (ир.) түш. диал. күндүзгү конокко берилген тамак. Түштүгүнө тай союп, Жагынага кой союп, Жатып калды көпчүлүк («Манас»).

ЖАД (ир.) эс, ой. Кайсы жыл экени жадымда жок (М. Элебаев). Жадымда кайтасам жаштык сөзүм, Жарк этип карегиме чагылдым сен (Т. Байзаков); жат м-н бирдей.

ЖАДААЛ, ЖАДАЛ (ир.) эрегич, өңөш, айгыш, уруш. Жадаал салып турушуп, Жан аябай урушуп («Манас»). Жадаалын салса Семетей, Көрбөгөндү көрөсүн («Семетей»).

ЖАДИТ (ар.) 1. жаны, жаңыдан пайда болгон. 2. өтм. жаңы тартып, жаңыча окутуу. Усул жадит окутуу — жаңыча ыкма менен окутуучу мектеп.

ЖАДЫГӨЙ (ир.) сыйкырчы, көз байлоочу. Билгичтиги бир капча, Жадыгөйү бир башка, Бээжинден чыккан көйкашка («Манас»).

ЖАДЫ (кыт. чжа — кесүү, дао — бычак) чөп, саман туурагыч курал. Жалы менен беде туурап, атка бердим (сүйл.).

ЖАДЫБАЛ (ар.) 1. таблица, схема. 2. арифметикада: көбөйтүү таблицасы. Жадыбалды жаттап ал.

ЖАДЫГЕР I (ир.) сыйкырчы, жайчы, көз байлоочу.

ЖАДЫГЕР II (ир.) 1. эстелик. 2. эстелик белек.

ЖАЖУЖ-МАЖУЖ (ар.) миф. диний жомокто: Искендер Зулкарнайп оттуу чокмор менен айдап, Кап тоосунун ары жагына бегиздир аны «ит жээр, бит жээр» деп да атайт. Адам, дөө аралаш, Сууның журту пери бар, Жаңында жажуж-мажуж бар («Манас»).

ЖАЗА (ар.) кылмыш, айып үчүн өтөлгө. Жазыгым жок, кантип. Жазды тартып жүрөүмү (Токтогул).

ЖАЗАНЫЛ (ар.) илгери төөгө артып жүрмө чакан замбирек.

Жазайыл менен топ атып, Жалпы калгай көптөдү («Манас»). Спиряд тийип таш жарат, Жазайыл огу баш жарат (Т. Умөталиев).

ЖАЗАКЕР (ар.-ир.) кылмыштуу, айыптуу, күнөкөр, тарткылыгы бар. Жатканым түрмө карангы, Жазакер кылды адамды (Токтогул).

ЖАЗАНА (ар.-ир.) 1. айып акча, штраф. Жазана тартып калды. 2. өтм. кылмыш, айып. Мынча кордогудай эмне жазанам бар (сүйл.).

ЖАЗАНАКОР (ар.-ир.) айыптуу, кылмыштуу, күнөкөр. Мен саз жазанакор эмесмин (сүйл.).

ЖАЗАТ (ар.) дене, сөөк, эт. Кайсы жерде каным төгүлсө, жазатым ошол жерде калсын эми (Т. Касымбеков); жесет м-н бирдей.

ЖАЗБАЛ (ир.) түш. диал. сызгыч, линейка.

ЖАЗИРА (ар.) арал, араб жарым аралы, Жазира, жемин чөлү бар, Кесип кылган адамга, Кесенденни көбү бар («Манас»).

ЖАЙ (ир.) орун, турак. Тууганым деп ойлосоң, Таап бергин, кабылаң, Менин тура турган жайымды («Манас»).

ЖАЙБАРАКАТ (кырг.-ар.) жай, тынч, жай жыргалда. Жай-баракат шайшай кел, Барган жолдон жазбай кел (Тоголок Молдо).

ЖАЙНАМАЗ (ир.) дин. намаз орду, намаз окула турган кийиз же кездеме. Беш убак намаз окусуң, Жайнамазын салайың (Токтогул). Нузуп жайнамаз алдырган жок, бакты аралап барып өзүңүн ак ботокуруң жазып, көк чөптүн үсүгөнө жайды (Т. Касымбеков).

ЖАИРА (кырг.) түш. диал. чүткөрү.

ЖАЙСАҢ (монг.) эти. уруу башчысы, зайсан. Алтыммыш жайсаң, сан калдай Тегеректеп айлоодо («Манас»).

ЖАЙ ТАШ (кырг.) миф. исламга ийинки ишенимде: жамгыр, кар, бороон чакыруучу же бүркөк күндү ачып жиберүүчү «сыйкырдуу» таш. Күндүзү бүркөк, түнү ачык, Алмамбет кулдуң жайы бейм («Манас»).

ЖАЙЫЛ (ар.) 1. наадан, акылсыз, тажрыйбасыз. 2. өтм. каардуу, жан кечти. Жаан кезген анткорду, Жайыла Манас канкорду, Саламдашып салалы («Манас»). Өлүмдөн кайра тартпаган, Жайылдын бири көрүнөт («Манас»).

ЖАКИ (ир.) же, башкача айтканда, же болбосо. Эгер өлгөндү уккан адамдардын, жакп көргөн адамдардын даараты жок болсо, жакп зарыл жумуштары болсо... (К. Жантөшев). Капканы ачыла дейми Жакп болбосо, сындырабыз же коргондон ыргып түшөбүз (Ш. Бейшеналиев).

ЖАКУТ, ЖАХУТ (ар.) асыл таш, яхонт. Кепичинин такасы Жаркыраган жакут таш («Манас»). Алтындан түркүк орнотуп, Ичи жарык жатын деп, Жакут таштан жардырып («Манас»).

ЖАЛА (ир.) түш. диал. көп, бир топ, кыйла, кырк. Жалгыз эмес, жалабыз, Жаш өспүрүм балабыз (сүйл.).

ЖАЛАКОР (кырг.-ир.) ушакчы, дооматчы. Таалайлуу жигит талыбайт, Жалакор адам жарыбайт (Токтогул).

ЖАЛАЛ (ар.) даңктуу, улуу.

ЖАЛАҢКЫЧ < **ЖАН АЛГЫЧ** (кырг.) дин. адам жанын «ала турган» периште, Азирейил. «Аты уйкашты жан алгыч алыптыр» деген сөз бар, балам (Ж. Медетов).

ЖАЛЫБЫЗ (кырг.) жыттуу дары өсүмдүк. Ошол суу тийген жер менен чытырман жалбыз дүркүрөп, жыт аккытып буруксуйт (Ч. Айтматов). Мен күнгөйдүн андызы, Ак келин, сиз тескейдин жалбызы (Тоголок Молдо).

ЖАЛГАН КУРАН (эск., эти.) айдын аты. Май айына туура келет. Жалган куранда жалама айран чыгат (ылакан).

ЖАЛДАП (ир.) 1. алып сатар, мал арзан жерден кой, жылкы сыяктуу малдарды алып, мал кымбат жерге алпарып сатуучу адам. Кой семизин тандаган жаалдарга үч жигит алты аялдын үчөөн тандады (К. Жантөшев).

ЖАЛИНА (ор. жалованье) маяна, эмгек акы. Ал эми жалина болсо — өз колумда. Айына эки жолу барып жалинасын өзүм алам («Чалкан»).

ЖАЛИЛ (ар.) улуу, даңктуу.

ЖАЛКЫН (кырг.) бир нерсени эни, туркусу. Жалкыны кыргычтай эле болгон кичинекей кол балтасы менен түбүнөн тарс-тарс чаап... (Ж. Медетов). Келдибек карыя жайкалган сакалын жалкындуну колу менен сылай берип... (Ж. Медетов).

ЖАЛООН, ЖАЛООНДОЙ (калм. залу) шайдоот, шамдагай, шыпылдаган (жигит жөнүндө). Жалоондой болгон үч жигит кирип келди (сүйл.).

ЖАЛУУ (кырг.) эс алуу, тынгуу, дем алуу (тат. «пал» да ушул мааниде). Жакшыда — жалую жок, жаманда — каруу жок (макал).

ЖАМ I (ар.) чогуу, жалпы, бардык. Жакын көрдүң байларды, Жам букара бирикти, Таба албассың айланды (Токтогул).

ЖАМ II (ар.) деңиз, дарыя, суу («отко-жамга түшүп» деген сөз айкашында гана жолугат). Бечара эне отко-жамга түшүп жүрүп, үч баланы чоңойтту («КМ»).

ЖАМ III (ир.) 1. түш. диал. кир жуугуч чылапчын. 2. чөйчөк, бокал. Сары алтындан жам кесе, Бирн отуз төө ал кесе («Манас»).

ЖАМАА (ар.) эл, журт, будун. Жамаабыздан көп кетти, Жылырмадай бодо мал (А. Чоробаев). Жамаага келген кыргызды Жалмабай койбойт экен деп («Манас»).

ЖАМААТ, ЖАМАГАТ 1. эл, журт, көпчүлүк. Танабайдын жамааты тосуп алды да, андан ары тегеректеп, коштоп алып кетишти (Ч. Айтматов). Эл турмушун жазууга, Ырдап көңүл ачууга, Кыласа болот далалат, Окусун жалпы жамагат (Тоголок Молдо). 2. өтм. бүлө, бала-чак, аял.

ЖАМАЛ (ар.) көрк, сулуулук, сымбат. Жамалыңа эч киши, Тойбос деймиң, Мырзайым (Барпы).

ЖАМБАЗ КАЛАА (ир.-ар.) тар. 1. биздин замандан 4 кылым мурун Хорезм өрөөнүн коргоо үчүн курулган чеп, сепил. 2. өтм. түш. диал. берекеси жайнаган, жомоктогудай өлкө.

ЖАМБЫ (кыт. юань — уюткан күмүш, бао — асыл, баалуу) уюткан күмүш. Алтын, күмүш, жамбымдын, Баарын талап кетпесин («Манас»).

ЖАМКАР (ар.-кырг.) чогултуу, бириктирүү. Мүлтүлдөк экн сөздүү тайгак адам, Жамкарып жалган сөзгө сайгак адам (Тоголок Молдо).

ЖАМЫ, ЖЫМЫ (ар.) жалпы, бүткүл, бардык. Бау, жигит десе! — деп, отургандар жамы сүрөштү (Ч. Айтматов).

ЖАМЫЯТ, ЖАМИЯТ (ар.) эл, коом, журт. Булар баш болуп турганда, бу ордо эч качан бирикпейт, эч качан жамыятка убайы болбойт дебедик беле? (Т. Касымбеков); жамаат, жамагат м-и бирдей.

ЖАН (ир.) 1. тып, тири. Денеден кетсе ысык жан, Өлгөндөр кантти тирилсин (Токтогул). Жан сепил — жек көрүнүчү, шүмшүк.

Эй, жан сепил, тиги малыңдан сат. Курорт-мурортко барып дарылаң, дейм. Ашырбай болсо, «иш калып атпайбы» дейт (Н. Султанманов). **Жан таслим** — каза табуу, өлүү. Танабай улам туруп барып, жан таслимде жаткан Гүлсарынын үстүндөгү тонун оңдоп жабат (Ч. Айтматов). 2. өтм. өтө жакын, сүйгөн. Брамандын ырчы уулу, Ырдап турган кашыма. Төлгөчү кара Төлөгүм, Төлгө тартчы башыма. Жакыным кел, жакыным кел, Жалаң жолдош кырк чоро, Бирин келбей, баарың кел! («Манас»). Жан бүдө — 1. өзүн үрөп жиберүү. 2. алакетке түшүү, далбас уруу. Жан далбас — алактан калуу, аргасы кетүү, алапайын таппоо. Жан дене — бүткөн бой. Калем алсаң колунга, Кызып кетер жан дене (Тоголок Молдо).

ЖАН-ЖАНЫБАР — айбанаттар, макулуктар. Жаз мезгили башталып, Жан-жаныбар жыргады (Эл ырлары).

ЖАНАЖАН (ир.) түш. диал. эч жакшы көргөн, абдан сүйгөн.

ЖАНАЗА (ар.) 1. өлүк, сөөк, жесет. 2. дин. өлүккө окулуучу намаз. Аргымак менен бууданды, Дооранына токутуп, Жаназасын баатырдын, Алп Кошойго окутуп («Манас»).

ЖАНАП (ар.) улуу даражалуу.

ЖАНДАР (ир.) 1. тирүү айбанаттар, тирүү жүрүүчүлөр. 2. өтм. чарба малдар, майда малдар.

ЖАНДАРЫМ (ор. жандарм) революциялык кыймылга каршы уюштурулган полицияда ништөөчү адам. Жандарым төрө залымдер, Жаралган менин шорума (Токтогул).

ЖАНДИМИ (ир.-ар.) каратып туруп танган, калп ыйлап култулган. Кара өпкө кара доону эңсеп жүрүп, Жандими жалаа куруп, кечкен жандан (Тоголок Молдо).

ЖАНЖЕМИЛ (ир.) түш. диал. тамыры жыттуу жана даамдуу өсүмдүк. Ысык өлкөдө өсөт. Татымал катары колдонулат.

ЖАННАТ I (ар.) Териси өтө баалуу жаныбар. Суулуу, саздуу жерге жакын токойдо, тоодо жашайт. Жыгачтын көңдөйүнө, асканын жарыгына уя салат. Азыгы: балык, бака, жер-жемиш. Аларды сууга чайкап жейт (каз. — жанот, өзб. — енут, тат. — жеңлик). Жаннаттан ичик кылайын, Жакасын кундуз кыяйын (Эл ырлары). Төлөндүн үстүнө жаннат ичик, алдына атактуу ат тартты (К. Карымбаев).

ЖАННАТ II (ар.) дин. бейиш, бейиш багы. Жаннаттын гүлү жыттанган, Жигиттер көрсө суктанган, Жакыным сүйгөн Дилбарды, Жетелеп кетсем куптанган (Барпы).

ЖАНСАР (ир.) жанселек, жансерек м-н бирдей.

ЖАНСЕЛЕК (ир.) жансерек, жансар м-н бирдей.

ЖАНСЕРЕК (ир.) чала жан, чала өлүк. Жаандан кийинки чиркейдей жансерек тартып калат («Чалкан»).

ЖАНСЫЗ (ар.) тынчы, аялдуучу, баканооз. Келиштирип кеп айткан, «Келмек болду» деп айткан Жансыздын сөзү жалганбы? («Семетей»). Датка Кайырдын айлына эчен прет жансыз жиберип, Кайырдын кайсы убакта боло турганын толук билип, аялдын калышат экен (А. Токомбаев).

ЖАНУП (ар.) түштүк, түштүк тарап.

ЖАНЫБАР (ир.) айбанаттар, макулуктар. Ар жаныбар сайрашып, Ар бир сонун үн ачат (Тоголок Молдо).

ЖАҢ (кыт.-ир.) уруш, согуш. Кылым бою мындай жан, Жер жүзүндө болбоду (Барпы).

ЖАҢГЕЛ (ир.) токой, ормон. Жакшы экен го жери деп, Жаңгел-токой чери деп («Манас»). «Жаңгел» деп туюк капчыгай зың-

данды айтат. «Мазан» деп токойду айтат. «Даран» деп бөлөк бөлөк колотту айтат (Тоголок Молдо). Мында Тоголок Молдо сөздүн маанилерин алмаштырып салган. Тарыхый маалыматка караганда, Каспий деңизинин бир жээги илгери Мазандаран деп аталган. Ошол Мазандаранды калың токой ээлеген. Аксак Темир 1392-жылы толгон черүү менен Мазандаранды жеңип алуу үчүн сапар чеккен. Темирдин катуу буйругу боюнча калың жаңгелди черүүдөр балта менен кыйып жол жасап барып, Мазандаранды ээлеген. Тоголок Молдонун «Мендирман» аттуу аңгемесиндеги «мазан, даран» деген сөздөр ошол Мазандаран менен байланыштуу деп ойлойбуз (Х. К.).

ЖАҢГҮДӨ (кыт. чжан — башчы, гуй — дүкөн + -ды). Текесте турганда кытайдын дүкөнчү жаңгүдөсүнөн кездеме алышчу экен (сүйл.).

ЖАҢЖАЛ (кыт.-ир.) чатак, төбөлөш, мушташ, чыр. Балээлүү ишке кептелтип, Бузуктар салды жаңжалды (Токтогул).

ЖАҢЖУН (кыт. изян — команда, пзюнь — аскер) генерал-губернатор, аскер башы. Чыйтай менен Жаң-жуну, Далдайышып калыптыр («Манас»).

ЖАПАА (ар.) 1. азап, кыйноо. Жаадыкта Манас жатканда, Жапааны Каныш тартканда («Манас»). Алар жапаа тарткандай көздөрүнүн теңин ак челдетип, жалгыз аяктап, кишини муңдуу карашат (Ч. Айтматов). 2. өтм. эзүү, кордоо. Кайгырып көрдүк жапааны, Кабакты кудай ачабы? (Токтогул).

ЖАПАА-ЖАБЫР (ар.) азап-кордук. Таншыган булбул мен элем, Тарттым жапаа-жабырды (Токтогул).

ЖАПААКЕР (ар.-ир.) түш. диал. эзүүчү, кыйноочу, залым. Жапаакер, Жапаакеш, Жапаакеч (ар.-ир.) 1. түш. диал. азап чегүүчү, кыйноо тартуучу. 2. өтм. эмгекчил, эмгекти сүйгөн. Мындай балдар кишинин ичи-койнуна киргич жапаакер болбойбу (Ч. Айтматов). Ошо Сарыбаш, анын жапаакечтиги, жөн билгилги, мээрин болбосо, ким билет. Жолборс жашабай жатып көргөн кордуктарына түтө албайт беле? (С. Жигитов).

ЖАПААР (ар.) дин. баары колунап келген, барып турган күчтүү.

ЖА ПИРИМ (ир.) дин. о, колдоочум, о, дем берүүчүм!

ЖАПКАК (кырг., эск.) терең карда карга батып кетпес үчүн бутка байлама. Көбүнчө Тогуз-Торолук Көгарттын мөңгү музунда, Жапкак кийип, жөө чубап, Анжияндын жолунда (Тоголок Молдо).

ЖАР I (ир.) 1. жолдош, дос, тамыр. 2. өтм. жупту, аял. Жылдыздай жанган кара көз, Жигиттин көркү жар менен (Токтогул). Ак жибектей чоюлган, Алганым жакшы жар менен (Токтогул).

ЖАР II (ир.) дин. жардамчы, колдоочу. Жорутсак белем бул түштү, Жараткан өзү жар болуп, Көңүлгө келген жумушту («Мазан»).

ЖАР III (кырг.) билдирүү, буйрук. Көкөтөйдүн көк туусу, Көтөрүлдү калкылдап, Ырамаандын Ырчы уулу, Жар чакырды бар-кылдап («Манас»).

ЖАРААТ (ар.) жарадар десе. Болгондо кечээ ал жараатын аябай эле кокустатып алса керек (Ч. Айтматов). Кучактап жерди жыгылды солдат, Толгонуң араң жараатын кармап (Т. Байзаков).

ЖАРАДАР (кырг.-ир.) жаралуу. Жарадар болуп, жан калып, Жарым эс болуп сандалып («Манас»).

ЖАРАМАЗАН (ир.-ар.) мусулманча тогузунчу айдын аты; рамзан (орозо) айында ырдалуучу ырдын аталышы. Жарамазан ай-

та келдик эшигине, Ак кочкордой бала берсин бенингисе. Казан-аяк калдырайт, Женем, курут алып атабы? Ызак учу жытырайт, Женем, май томуруп атабы? («Жарамазан»).

ЖАРАН (ир.) агайын, дос, журт. Жакшы гүска сөз айтат, Жарандардын көөнү үчүн («Семетей»). Жарандардын баарысы, Жаа алдалап чуулады («Манас»).

ЖАР-ЖАМААТ (ир.-ар.) эл-журт, агайын-тууган. Жар-жамаат агайын, Жалпы жайык угуучу. Жазганында Байымбет, Казал болор мунусу (Тоголок Молдо).

ЖАР-ЖОРОО (ир.) жолдош-үлөт. Жар-жороонун барынан, Жалгыз жооп болгон жок («Манас»).

ЖАРКӨП (ор. жаркое) куурдуу бышырылган тамак. Шылдыраган сорпону эмне кыласың, андан көрө эт туураган жаркөп болсо десең (Х. Бапаев).

ЖАРЛЫК (кырг.) буйрук, өкүм. Хандын жаралыгын элге угууду («Жомоктор»).

ЖАРМАК (кыт.) кытайдын ортосу тешик тыйыны. Айланайын балбандар! Жармак албай жаныма, Байгесинин баарысын, Силерге, бөлүп берейин («Семетей»). Ал ичкен тамагына гапа эмес, көйнөк, ыштап үчүн да бир жармак чыгым болгон эмес (К. Жантөшев).

ЖАРМАҢКЕ (ор.-пол.) сүйл. ярмарка. Көрсө көңүл шат кылан, Жарманкелүү базарым (Эл ырлары).

ЖАРНАМА (кырг.-ир.) буйрук, жарлык, указ.

ЖАРП (кырг.) жүздүн жарыктыгы (Махмуд Кашкаринин «Лугатында» да ушул мааниде). Жарк этип күлсөн оштонуп, Жазылат жарпым жалганда (Барпы).

ЖАРЫ (кырг.) жүз жаркыроо, кубануу (көбүнчө «көз жаруу» болуп айтылат да «төрөп алуу» маанисинде колдонулат). Келиним аман-эсен көз жарып алса экен деген тилек кайнененин эсинен кетчү эмес («Чалкан»).

ЖАРЫЯ (ар.) 1. түш. диал. бийкеч, кыз. 2. өтм. күң кыз. Мукамбет өзү төрт катын алып, канчалык жария күткөнү жалганбы, Албетте чын. Макендин жария күтпөсө деле катынды төрт кылбай турган эмне илдети бар (С. Карачев).

ЖАСАТ (ар.) дене, тулку бой. Чачын тал-тал жибектей, Жасатын тарткан сүрөттөй (Тоголок Молдо); к. жесет.

ЖАСООЛ (эск.) 1. акимдердин, улуктарды жандап жүрүүчү адам. 2. кароолчу, коргоочу. 3. үйөздүн, болуштун чабарманы. Жамандан жасоол койсо, жалгыз уулунун көзүн чыгара чабат (макал).

ЖАТ (ир.) эс, ой. Өзүн таза асыл зат, Ырдадым сизди кылдым жат (Барпы).

ЖАХАН, ЖААН (ар.) аалам, бүткүл жаратылыш. Жарамдуу эрлер көп өттү, Жахандын ишин ойлосоң (Эл ырлары).

ЖАХАННАМ, ЖААННАМ (ар.) дин. тозок, кыйноо жайы. Жа-кында жалган ханды мына өзүбүз өз колуубуз менен банд кылабыз, өз колуубуз менен жаханнамга кетиребиз (Т. Касымбеков).

ЖАХИЛ (ар.) наадан, окубаган, караңгы. Пикирсиз наадан элди ойгото көр, Тукумун жахилдиктин жогото көр (Тоголок Молдо).

ЖАХУТ (ар.) асыл таш. Аппак этин чүштөдөй, Тишин тизген жахуттай (Тоголок Молдо).

ЖЕБЕ (кырг.-монг.) саадактын огу (кыргыз тилинде «жебе», «саадак», «жаа» деген сөздөр биринин ордуна бири жүрө берет). Жебелен куш тиллидей жанын берди (сүйл.); к. жаа, саадак.

ЖЕБИРЕНИЛ (ар.) 1. дин. кудайдын кабарчы периштеси.

2. өтм. жан алгыч. Жетпеген экен ажалым, Токоюду жебирейди алган жок (Токтогул).

ЖЕГДЕ (кырг.) көйнөк. Ошондо бирөөнүн жалгыз баласы атасын кыл албай, жегдесин улактын капына боёп барып ажоого көрсөтүп, атасын бекитип калыптыр (Т. Касымбеков); **жекте** м-н бирдей.

ЖЕЗ (кырг.) иис (кызгылт түстөгү металл, химиялык элемент). **Жез кемпир** (миф.) — тумшугу жез, өзү амалдуу кемпир. **Жез таңдай** — аябаган чечен адам.

ЖЕЗИТ (ар.) 1. дин. миф. Кербаланын чөлүндө имам Хусайн-ди, анын бүлөсүн, жолдошторун суусатып өлтүргөн адамдын аты. 2. өтм. бетпак, жүзү кара, шерменде. Муршантарым турбастан, Абыке кулду сойгун дейт. **Жезит** чалдын тукумун, Бир жолу үзүп койгун дейт («Манас»). **Жезитин** Ленин куткарды, **Жезиттин** жаккан отуна (Токтогул).

ЖЕК (кырг.) агыруучу, шайтан. «**Жерден жек чыкты**, эки кулагы тик чыкты. Сары эр сактыгынан кутулду, сары ат күлүктүгүнөн кутулду» деп, илгери Ийрек баатыр деген коёндон качкан экен («Жомоктор»). Аркарды коюп аюу аткан, Аңчынын бири мен элем. Кедейдин уулу дебесе, Элиме качан жек элем (Чалакыз).

ЖЕК-ЖААТ (ир.-ар.) агайын-тууган, дос-жар, куда-сөөк. Элдик мындай кыздары эбак эле эрге чыгып, **жек-жаат** таан берип жатышат (Ч. Айтматов). Ал жерде менин **жек-жаатым** Абдылда деген бар деди (Токтогул).

ЖЕКЕ I, КӨК ЖЕКЕ (кырг., эск.) этн. булгаарынын жумшак ийленген түрү (юфта, юхта деген сөздөн келиши этимал. Мындан кемер жасап, эркектерге кооз өтүк да тиккен. Ал тургай такасын көндөй кылып, ичине конгуроо да койгон имиш). Сыр айза колдо койкоюп, Көк жеке бутта чойкоюп («Манас»). Конгуроолуу көк жеке, Ок тешпеген бек жеке («Манас»). **Жекени** белге курчанып, **Жети** түмөн кол келсе, **Желбегей** кирип кол салып («Манас»).

ЖЕКЕ II (ир.) жалгыз, **Жети** сан толгон кол келсе, **Жеке** кирип кол салган («Манас»).

ЖЕКЕНДОС (ир.) отурган жерге же жаткан жерге төшөлүүчү шырма, токума. **Жекендос** жерден алдырып, Баяндос мамык салдырып («Манас»).

ЖЕКСЕН (ир.) 1. окшоп калуу, бирдей болуу. 2. өтм. жипти цаган душманды, **Жексен** кылып салышты, **Жер** жай-Быт-чыт кылып үзү торду, Түзөтүп **жексен** кылчы казган орду (К. Жантөшев).

ЖЕКСУР (кырг.-ар.) ырайы суук, кешпири жаман, желмогуз. Бир көргөнгө ырайы деле **жексур** эмес, адамдын ичи-койнуна кирип кушундап турат (Ч. Айтматов). Ошентип, манап тукуму баш болуп, Шатманды бат эле жаман аттылап, элге-журтка **жексур** көрсөттү (К. Акматов).

ЖЕКТЕ (кырг.) көйнөк. Экөөнүн тең үстүндө ак жекте (Ж. Мап-лянов). Таппбай чалдарча ак жекте, ак дамбалян (Ч. Айтматов).

ЖЕКШЕМБИ (ир.) аптанын жетинчи күнү. **Жекшемби** күнү дем алышта барамын (сүйл.).

ЖЕЛДЕТ (ар.) 1. баш кесер, баш алуучу. Арнап кылган Ай балта. Алып келди бир **желдет** («Манас»). 2. өтм. залым, катаал.

ЖЕЛЕТКЕ (ор.-пр.) жесиз бешмант, чыптама. Баркыттап кийген желеткен, Тартып көңүл деглеткен (Эл ырлары).

ЖЕЛИМ (ир.) жабыштыргыч суюктук. Жабышып жанды койбогон. Сары **желим** экенсиз (Эл ырлары).

ЖЕЛМАЯН (кырг.) күлүк төө, желдей учкан төө. Көкөтөйдүн Бокмурун Уламадан улаган, Суттан кенип кылдырсаң, Соңун болот деп угуп, **Желбегей** торко кийгизип, **Желмаянды** мингизип («Манас»). Бөдөнөдөй бөгүлүп, Бөгүп калган **Желмаян** («Манас»).

ЖЕЛМОГУЗ (кырг. жалма ооз) 1. балакет, шумпай, шылдуу. **Желмогуз** шум мүнөзүн кыла салып, Арадан ушак айтып айындап жүр (Тоголок Молдо). 2. өтм. мокочо. Кандайдыр кара чачтуу, кара жалдуу **желмогуз** араандай ачылган оозунан кар аралаш ызгаарды ышкара бүркүп, баланы кекиртектеп алды (Ч. Айтматов).

ЖЕМЖЕБИЛ (өзб.) өсүмдүктүн бир түрү.

ЖЕМИН (ар.) Йемен (Арабстан жарым аралында). **Жазыра**, **Жемин** чөлү бар, Кесип кылган адамга, Кесендинин көбү бар («Манас»).

ЖЕМШИТ (ир.) миф. байыркы Ирандын падышасы.

ЖЕҢГЕЛ (ир.) токой, ормон, чер. **Жеңгелдин** арасынан адамдын башы чыгып турганын көрө, бир кур Кулкышынн жүрөгү шуу дей түштү (Т. Касымбеков).

ЖЕР (кырг.) Күн системасындагы адамдар жашаган планета. **Жер баспаган** күлүк — чыгаан күлүк. **Жер бетегедей** — колдоо адам. **Жер босого** — каалганын, эшиктин астынкы босогосу. **Жер дүлөй** — куурап калган козу карын. **Жер казыгы** — ат мүдүрүлө турган аял кемер. **Жер казык** — балдардын чикит ойну. **Жер каратуу** — уялтып салуу, **Жер кепе** — өтө жапыз там. **Жер көч** — чым көч. **Жер төлө түш** днал. — жер кепе, таш кепе. **Жер көчкү** — тоонун бети эңше-рилип түшүү. **Жер оодаруу** — башка жерге, жайга айдап жиберүү. **Жер үшөө** — башка жердин абасына көнбөө. **Жер тыншаар** — жерге кулагын коюп дубурттү билүү. **Жер соорусу** — өтө семиз жер, түшүмдү мол берүүчү жер. **Жер баскан мал** — колдо бар мал.

ЖЕРБАЙЫ (кырг.-ир.) дубалдын түбү; фундаменти. **Жербайында** муштумдай таш же шапалактай кыш жок (Т. Касымбеков).

ЖЕРПАЙ (кырг.-ир.). Кирпичтерин жаздап-жайлап, үчөөлөп куюп-камдап, аларды кургатып жаткан болучу, **жерпайын** орнотор жайын да камдап коюшкан (Ч. Айтматов); **жербайы** м-н бирдей.

ЖЕСЕТ (ар.) дене, тулку, сөөк; өлкү. Көмүлбөстөн талаада, **Жесетин** жерде калбасын («Манас»); к. жазат.

ЖЕСИР (ар.) 1. колго түшкөн, олжо адам. 2. өтм. эри өлгөн, эри жок аял. **Жесирдин** көнүн оорутпа, **Жетимди** башка муштаба (Тоголок Молдо).

ЖЕТИМ (ар.) томолой, ата-энеси жок бала. Бул шарапаттуу жаңы бийлик үй-жайсыз, ата-энесиз миндеген **жетимдерди** жерде калтырбай, сактап калууга чакырды (М. Абдукаримов).

ЖЕТИМКАНА (ар.-ир.) сүйл., эск. жетимдер, томолойтор жашай турган, багыла турган үй. Бериле турган билимдерди алып бүткөнбүз. Ошондуктан карыганча **жетимканада** жүрө берүү мүмкүн эмес эле (М. Абдукаримов).

ЖЕТИНИН АЙЫ (эск.) айдын аты (ноябрга туура келет). **Жетинин** айында күз аяктап, эл кышка камнат (сүйл.).

ЖИГЕР (ир.) 1. боор. 2. өтм. тууштуу, кайраттуу, жандуу.

ЖИЖИЧ (кырг.) 1. сийдик, сары сийдик аралашкан бок. Чала илынген тебетей мыжылып жаткан жижич кыкка түшүп кетти (Ч. Айтматов). 2. өтм. сийдиги токтобой ооруган жылкы.

ЖИН (ар.) 1. дин. дөө, пери. Менин уруш кылганым Дөө-пери

менен жин дели. Ушуну жеңген Төштүктү, Төмөн кылчу ким дели («Манас»). 2. өтм. каар, ачуу. Каарданып айкырып, Жини келди Манастын («Манас»). 3. өтм. адамды акылынан ажырата турган дарт. Ой тооба, бул эмнеси экен, жини тийгенби буга? — деп келе жаттым мен жолду катары (Ч. Айтматов). 4. өтм. бакшынын дем берүүчүсү. Бак-дарак көркү гүлүндө, Бакшынын көркү жининде (Токтогул).

ЖИНДИ (ар.) тели, келесоо, акылынан ажыраган. Мастан жинди качыптыр (макал). Акылынан ажырап, Байлатма жинди болуптур (Эл ырлары).

ЖОГДОР, ЖОВДАР (кырг.) 1. төөнүн кежиге жүнү. Төндү көркөм көрсөткөн Мойнундагы жовдары (Эл ырлары). 2. жырткычтардын жонундагы, канаттуулардын ээк алдындагы үрпөйгөн жүнү. Канаты кайкы дечү эле, Жогдору тайкы дечү эле (Эл ырлары). Канга толгон көздөрүн кызартып, жогдор жүндөрүн үрпүйтүп, көпкө чейин жаалы тарабай кышылады (С. Жигитов).

ЖОМ (ор.) 1. кысмыч, сыкмыч пресс. Май чыгаруучу жом. 2. чөбөгө, топ. Кызылчанын жому.

ЖОҢГОР (монг.-кырг.) тар. калмак урууларынын бири. Ойрот-жонгорду кыргыздын жерине жалотпой, алдын ала сокку берүү ошол ага-бий Супатай кашкадан чыккан имниш (Ч. Айтматов); жунгар м-н бирдей.

ЖООГА (инд.) йог илиминин жолун жолдоочу. Бул аял ажыдаардан адам түрүнө түшкөн жоога экен. Ойгонуп көзүн ачса, кашында бир кашкайган сулуу катын отурат (Тоголок Молдо).

ЖООГАН (ар.) 1. ач, ачка; этсиз тамак, ачтын тамагы, ачарчылыктын ашы. 2. өтм. бой салбаган, боюн, көңүлүн бербеген, жактырбаган. Өз эрине болуп жүрөм жооган жар (Т. Байзаков).

ЖООДАР (ир.) сандык баш чөп. Кызгалдактар гүлдөптүр эриниге окшоп, Жоодар чөптөр жүгүнөт келинге окшоп (Т. Байзаков).

ЖООЗЫ (кыт. чжоозы) стол, үстөл; тамак коюла турган жапыз үстөл.

ЖООКЕР (ир.-кыт.) жоо берүүсү, кайраттуу, баатыр (каз. жауңгер). Мындагы жоокерлер сырттагы ар кандай кыймыл-аракеттерди көзөнөктөн көрүп, душманга сокку ура турган (М. Абдукаримов).

ЖООМАРТ (ир.) 1. айкөл, кең пейил, асыл зат. 2. баатыр, кайраттуу, эр жүрөк. 3. бершен, колу ачык, сакы. Кээ адам өзү жоомарт, колу ачык, Жоомарт деп атак алган орун басып (Тоголок Молдо).

ЖООП I (ар.) сөз кайтаруу, ойду билдирүү. Арстан Манас кеп сурайт, Көкөтөйдүн ашынан, Кабар барбы? деп сурайт. Бирөө бир сөз айтпайт, Эч ким жооп кайтарбайт («Манас»). Турган жерин Палтава (туурасы — Полтава, X. К.). Кат жазам, Байке, мен сага. Жакшылап туруп жообун жаз, Созулат согуш канчага (Эл ырлары).

ЖООП II түш. диал. жооп берүү; уруксат берүү. Нүзүп ошол кечтен калбай, ээрчиген жигиттерин эрчишип, ээрчибегенине жооп сымбекков).

ЖООПКЕР (ар.-ир.) милдеттүү. Бул ишке сен жоопкерсиң (сүйл.).

ЖООРУНЧУ (каз. жаурын — даял сөөк + чы). Даялга карап болочокту айтып берүүчү адамды илгерин казактар «жаурынчы»

деп атаган («Манас» жомогунда энчилүү ат жана «далычы» маанисинде колдонул кеткен). Нойгуттардын Чубагы, Осндун бири бу дагы. Казактардан Жоорунчу («Манас»).

ЖООХАР (ар.) асыл таңтын бир түрү.
ЖОРОО, ЖОРО (ир.) 1. жолдош. Жол суурага жорөө жок, Калк суурага кара жок («Манас»). 2. үшөт. Коюбуз бирге короолош, Ашыбыз бирге жороолош («Манас»).

ЖОРОП (ир.) түш. диал. байпак, колдо соккон байпак.
ЖОРУП (ир.) шыпыргы, кызылдаган эгиндин үстүндөгү башка чөптөрдү шилеп чыгаруу. Ошондо былтыр жоруптап таштаган ырдан арасынан бирин-серин чүрүшкөн майда дан түшөт (Ч. Айтматов). Аттардын баарын айдады, Баскан изин жоруптап, Күбүрөп кайта жайлады («Семетей»).

ЖОСУН (кырг.-монг. йосн) жол-жобо, жүрүм-турум, үлү. Мал кайтарган балдарга, Көрсөтмөк болду жосунду. Мен Тезибай тектек деп, Балдарды уруп келтектеп (Тоголок Молдо). Сөз андышуу — акылсыз абысындардын жосуну. Анан ошол жосунду эр кишилер туурашып, ырылдашып, ыркырашып олтурушу — жаман саат (Ж. Медетов).

ЖӨ, ЖУЙ (ир.) арык, чөөт.
ЖӨЖӨ, ЧӨЖӨ (ир.) чыбыл, тооктун чыбылы. Тооктун жалгыз жөжөсү өрдөктүн топ балапандарына аралаш көз жарып, өрдөктү эне кылып, кошо ээрчип жүргөн (С. Жигитов).

ЖӨЖӨГАТ, ЖӨЖӨГАРТ (ир.) чыбыл жегич, айры куйрук. Куйругунда агы бар, Айры куйрук жөжөгарт (Барпы).

ЖӨӨК (кырг.) арыкча, борозда (илгери Бухара м-н Самарканд аймагында арык-тогондор «жүй» деп аталган. Кийин бул сөздүн мааниси өзгөрүп, өзб. «жүяк», кырг. «жөөк» болуп калган). Ойлондузчу, ак сакал, колхозчулар жыл бою жөөктө түнөп, пахтаны өстүрөт (Ш. Абдыраманов).

ЖУБА (кырг.-ир.) 1. тон. 2. өтм. жатып.
ЖУБАЗ (ир.) түш. диал. май сыкмыч, май чыгаргыч станок; эгырдын уругунан май сыга турган станок.

ЖУБАЗКЕШ (ир.) жубаз менен май чыгаруучу адам.

ЖУБАН (ир.) 1. жаш жигит. Ала-Тоону каптаса, Тумандын чери жазылат. Алган жары жарашса, Жубандын чери жазылат (Барпы). 2. өтм. келин. Агка бергис кунан бар, Кызга бергис жубан бар (ылакап).

ЖУБАР I (ар.) асыл таштын бир түрү. Жүгүн ачып караса, Жубар, бермет кошо бар («Манас»).

ЖУБАР II (ар.) агын суу, таза суу. Жубар менен жуулган, Жибектен боону тагыпмын. Ай мунарын жем кылып, Абдан сыйлап багыпмын («Семетей»).

ЖУБАРМЕК, ЖУБАРЫМБЕК (ир.) жашында жайра, жашында өл. Этендеген жубармек, Ээр салайын токтогун (Токтогул). «Өлүгүндү гана көрөйүн жубарымбек, колума бир түшөрсүң! Сени элесиң» (Ч. Айтматов).

ЖУВАЛДЫЗ (ир.) темене, жооп ийме.

ЖУГРАПИЯ, к. жаарпая.

ЖУГУЙ (ир.) 1. чанылдак, чачылдаган. 2. өтм. жылмыштаган, көшөкөр, мүлтүлдөк.

ЖУДА I (ир.) эн, өтө, абдан; тақыр, бүткүл. Соуну экен бу да деп, Сорпосун ичем жуда деп (Эл ырлары). Нарын, Жумгал жактагы эл, Жуда келди Кочкорго (Эл ырлары).

ЖУДА II (ар.) айрылуу, бөлүнүү, бөлөк. Ошондо кыш катуу болуп, эл малдан жуда болду (сүйл.).

ЖУДАЙИ (ир.) бардык, бүткүл. Ата-энем, элим, кырк жигит Аман болсун жудайим («Эр Солтоной»).

ЖУЖАН (кыт.) начальник, башкаруучу. Чап жаак жужан амалкөй болчу (А. Саспаев).

ЖУИКУР (монг.-кырг. зуйгар) жылмыштаган, эки жүздүү, куу, арамаз.

ЖУМА (ар.) аптанын бешинчи күнү, мусулмандар «ыйык» күн деп эсептешкен. Жума күнү кечинде, Бешим өткөн кезинде («Манас»).

ЖУМА НАМАЗ (ар.-ир.) дин. жума күнү мусулмандар чогулуп окуй турган намаз. Эмки жума күнү, Ош мечитинде жума намазы окулгандан кийин үйүңүздө болорсуз (К. Жантөшев).

ЖУМЛА, ЖУМУЛА (ар.) 1. сүйлөм. Орто чениндеги баракка токтоло калып, Өмүрбек мына бул жумланы кайта-кайта окуду (А. Токombaев). 2. өтм. жалпы, бардык, бүт, бүткүл. Элдин баары жумула ишке киришти.

ЖУМУРАЙ (ар.) бардык, бүткүл. Сизди жумурай журт «ат качырбас боз айгыр» деп айта тургандыгы маалым (Ш. Үмөталиев).

ЖУМУРУЯТ (ар.) республика (1920-жылдары колдонулган эс-ойготуп, Жыпар жыттуу гүл менен (А. Чоробаев).

ЖУНУП (ар.) тазаланбаган, куюл куюлбаган. Байлыгы менен адамдын, Жетеби башы булутка. Сырымды кантип айтайын, Бет жуубаган жууупка (Тоголок Молдо).

ЖУНГАР, ЖУНГАРИЯ (монг. зун — сол, гар — кол) Бул термин Европага 17-кылымда Ойрот хандыгы пайда болуу менен та-раган.

ЖУП, ЖУПТУ (ир.) 1. эки, эки нерсе. 2. өтм. аял, зайып; эрди-катын.

ЖУРААТ (ар.) уруу, урук, насил, тукум (дайыма «тукум» де-ген сөз менен кошо жүрөт). Ушул окуяга катышкандардын тукум-жураатынан уккамын (Ш. Үмөталиев).

ЖУРНАЛ (ор.-фр.) китеп түрүндө мезгил-мезгили менен чы-гып туруучу басылма. «Ала-Тоо» адабий журналы ай сайын чыгып турат («КМ»).

ЖУРНАЛИСТ (ор.) журналистика менен иришкен адабий кыз-маткер.

ЖУРНАЛИСТИКА (ор.) информация жыйноо, аны газета-жур-нал, радио, телекөрсөтүү аркылуу массага жеткирүүнү ишке ашы-руучу адабий-публицистикалык ишмердик.

ЖУСАЙ (кыт. цзюцай — жыттуу пияз) кара кыяк чөп сыяктуу тал-тал болуп өскөн жыттуу чөп, татымал катары колдонулат.

ЖУУРАТ (кырг.) ынак сүттөн мааниде; башка түрк тилдеринде каринин «Лугатында» да ушул мааниде; Махмуд Каш-«журат»). Биздин үй-кой төлдөдү, Айран-жуурат көлдөдү.

ЖУУШАҢ I (ир.) эрмен (каз. жусан, өзб. явшон).

ЖУУШАҢ II (кырг.) кой кырка турган чоң кайчы (Махмуд Кашкаринин «Лугатында» «еашен»).

ЖҮГӨРҮ (ир.) көмө колук (түндүк кыргыздарда). Жүрөмү сенин дартыңдан, Жүрөгүм күйүп, ичим чок. Жүрөгүмдүн башын-да, Жүгөрүдөй бүтүн жок (Тоголок Молдо). Биздин айыл менчик жерлерине туташ жүгөрү айдачу (С. Жигитов).

ЖҮЛ (өзб.) килем кап; килем жабуу. Кайчы кабын жүл кыл-ган, Кармаган үйүн гүл кылган (Эл ырлары).

ЖЫГА (ир.) 1. куштун чокусундагы таажы. 2. хандын таажы-сына кадала турган асыл таш, канат, үкү. Хан өкүмүн тийгизди, Хан Манастын башына, Жыгалуу бөрктү кийгизди («Манас»). 3. кыздардын такыясына тагыла турган үкүнүн топ канаты.

ЖЫЛААЖЫН (ар.) кичинекей конгуроо. Жылаажын така — дичине конгуроо салынган така. Кош жылаажын шыгырап, накери бутта ыгырап (А. Чоробаев).

ЖЫЛДАМ (ир.) тез, бат, чапчак, к. ылдам.

ЖЫЛОО (кырг.-монг. жола) чылбыр, тизгин. Боз кайыш сиз-дин жылооңуз, Боз бала сиздин күйөөңүз (Эл ырлары).

ЖЫМ (ар.) араб алфавитиндеги бешинчи тамганын аты (ж). 3 деген сандын ордуна жүрөт.

ЖЫМПАҢ (кыт. цзянь — түрмө, фань — кылмыштуу) түрмө, абакты, казарма. Бороон... Чек арачы черүүлөрдү дым чыгарбай камап таштады. Тигилер илкий-калкый жүрүп отуруп, «жымпаң-дан» аман-эсен өтүштү (А. Убукеев).

ЖЫМЫ (ар.) бардык, чогуу, бүткүл. Жымы кыргыз чогулуп, жоого каршы аттанды («Манас»); жамы м-н бирдей.

ЖЫНЖЫР (ир.) төңөлүк аркан, темир аркан. Жүз сыпайды сол жагына темир жынжыр кылып тизип, чаң ызгыта каптады (Т. Касымбеков); чынжыр м-н бирдей.

ЖЫҢ (кыт. цзинь) 560 граммга барабар салмак бирдиги (бул термин кыргыз арасына Көл айланасындагы кыргыздар апийим ай-дай баштаган 1910-жылдардан баштап тарайт. Апийимди жың ме-нен өлчөгөн).

ЖЫПАР (ар.) 1. жакшы жыт, мускус. 2. Кабарга деген кийик-тин боор жагындагы безден чыгарылуучу суюктук. Бураган жыпар сиздики, Муңканган жүрөк биздики (Эл ырлары).

ЖЫШААН (ир.) белги, из, так. Турналардын эрте келгени жаз менен жайга жакшы жышаан деген карыялардын сөзүн эстеди Султанмурат (Ч. Айтматов).

ЖЫЯР (ар.) агын суу, каштай туяк булак. Сүтгүү-Булак, Кызыл-Суу, Жыяр менен бетти жуу (Эл ырлары).

3

ЗААДА (ир.) 1. бала, тукум. Калып чандын ичинде Кайзаада эмне турат дейт («Эр Табылды»). Арамзаада оңолбойт (макал). 2. өтм. тынчсыздануу. Ал жагын айтып, жүрөк заада болбой эле кой (С. Сасыкбаев).

ЗААМИНА (ир.) зыян, кыюу, кордук, зордук, зомбулук. Адам жанын заamina кылган насап, өлөөрүндө жараткандан кечирим сурал — Баягдан да жаалдуу чыкты молдонун үнү (Ж. Мавля-нов); зобун м-н бирдей.

ЗААР I (ир.) 1. уу, ууктура турган нерсе. Ак болоттун мизи-нен, Жыландын заар тилинен (Токтогул). Апкел ошо капырды!

Заар болсо да ичейин! (С. Жигитов). 2. өтм. ачуу, каар. Кайраты толук, заары күч, Кабылан Манас баатырың, Каары катуу алган кез («Манас»).

- ЗААР II (ар.) таң, таң жарыгы. Санаттуу ишин түгөпөт, Заардан кечке тынбасаң (Эл ырлары); зоор м-н бирдей.
- ЗААРА I (ир.) эрдик, кайрат, демилге. А Түнкатар молдо... календерге өдө карамак турсун, ичинен бышып, заарасы жипти отурат (К. Жантөшев).
- ЗААРА II (ир.) сийдик. Заарасы жерди өрттөгөн («Манас»). Балайын баятан бери заарасы толуп жаткан, жуурканын ангарып, ал-кубаты жок калгандап ордунан турду (Ч. Айтматов).
- ЗААРКАН (ир.) 1. кыжырлана каткыруу. 2. өтм. жаалы келүү, кыжыры аябай келүү. Калтаарып, заарканып, бутту кайра сууга малып, керелден кечке суу кечип, суу ичип (Ш. Садыбакасов).
- ЗАБАР, ЗЕБЕР (ир.) «а» тыбышын билдире турган сызыкча (араб алфавитинде үндүү тыбыштардын энчилүү тамгалары жок. Үнсүз тамгалардын үстүнө, астына сызыкчалар, үтүрлөр коюу аркылуу туюнтулат).
- ЗАБИРЖАТ (ар.) асыл таштын бир түрү.
- ЗАБУР I (ар.) ислам дининде: асманнан түшкөн төрт китеп бар делет; ошонун бири. Сенин сөзүң кем беле, Инжил, забур, куррандан (А. Токомбаев).
- ЗАБУР II (ир.) забын, сабын м-н бирдей.
- ЗАБЫН (ир.) 1. жабыр, кысым, зордук, кыянаттык. Болоткандын жанына забын кылбаныз (Т. Касымбеков). 2. өтм. шерик, орток.
- ЗАБЫР (ар.) зордук, азап, кыйноо; жабыр м-н бирдей.
- ЗАБИР, ЗАБУР (ир.) саздак жердин суусун соруктургуч аркы. ан.
- ЗАВОД (ор. завод). Фабрика, завод түрлүү иш, Жанында спилер басынар (Э. Турсуналиев), к. зоот.
- ЗАГАРА, ЗАГЫРА (ир.) 1. таруудан жасалган нан. 2. жүгөрүнүн уну. Көзүнө кара, мен келбей калсам тамак жасаба. Загара нан менеп сокат кылгыла (К. Жантөшев). Ал эми эртелен-кеч үй-ЗАДАТКЕ (ор. задаток) сатып алынуучу нерсенин баасынын бир бөлүгүн алдын ала төлөп коюу.
- ЗАДИ (ир.) 1. бала. 2. өтм. теги, түбү. Задиде кулдуң баласы, Кул дегенде күбөбү (Токтогул).
- ЗАИИТ (ар.) такыба, сопу.
- ЗАИПАНА (ар.-ир.) 1. аял, катын, зайып. Айрымдар аны жактырыпшпайт «койчу ошол зайпана чалыш немени. Үйүңдө казантын кош кармашып, чон-чардан тамак жасайт экен» (Ж. Медетмажүрөө, жүдөө. — Мен улак тарта албаймын. — Сен зайпана боорманов).
- ЗАЙТУН (ар.) уругунап, жыгачынан май алынчу өсүмдүк. Дары жасоого керектелет. Жыгачынан буюм жасалат.
- ЗАЙЫМ (ор.-орф. займ) белгилүү шарт боюнча карыз акча алуу менен мүнөздөлгөн финансы операциясы. Экөөнү союп алышкан, (Ч. Айтматов).
- ЗАЙЫМКЕ (ор. займка) кээ бир элдерде (мис., орустарда) айрым адам ээлеген жер, корук, чарбак. Зайымкесинде жер түр-түп доңуз калыптыр (Т. Сыдыкбеков).
- ЗАИЫП (ар.) 1. аял, катын. Кошок айтып чыкырап, Ошондо

- Алмамбет зайбы Аруке, Кайгырып ыйлап буркурап («Манас»). 2. жүнүн бош, мажүрөө, алсыз.
- ЗАИЫППУРУШ (ар.-ир.) жаангер, өтө чыгаан адам, ааламга аты чыккан адам («Сахиб хрж» — Искендер Зулкарнайидын, Аксак Темпрдин, Чынгызхандын, Манастын сыпаты). Он эки пирге кол берген, Қалыппадан кат алган, Муну менен зайыппуруш атанган. Түп атасы Бөйөн кап, Бөйөн кандан Чаян кап («Манас»). Киотодон (Япония) искусствонун зайыппуруш чеберлери, күш катчылар, акын, сүрөтчү, музыканттар, гейселер чыккан (К. Жүсүпов).
- ЗАЙЫР (ар.) даана, ачык, чын, көрүнөө. Илгери байлар кем-багаларды иштетип алып, зайыр акысын төлөбөй коюшкан (сүйл.).
- ЗАК (ир.) дат, ным. Тамына зак кетиптир, көп жыл болуптур (сүйл.).
- ЗАКА (ар.) түш, диал. жара, жаралар. Турсунайдын жүрөгү жарылып кеткендиги чын эле. Бирок жүгүрүп келгендиги үчүн эмес, анын жүрөгү закалуу болчу (Ш. Абдыраманов).
- ЗАКАТ (ар.) азап, мээнет, кордук.
- ЗАКАТКЕЧ (ар.-ир.) эмгекчи, мээнеткеч.
- ЗАКУСКЕ (ор., орф. закуски) жеңил тамак, шам-шум этилүүчү даам. Закускага козу жеп, Жалган акт жазасын («Чалкан»). Ит атаар анын колунан чоң стакан толо аракты илпн алып, кылк-кылк жутуп ийип, бетин-башын тырыштыра ачуурканып: «Закускеге бирдеме ала чыкпасын да, бала!» — деди чычайган мурутун жанып-жанып (С. Жигитов).
- ЗАКЧА (ир.) түш, диал. таан, чөкө таан.
- ЗАКЫМ түш, диал. жара, жара чыккан; зака м-н бирдей.
- ЗАЛ I (ор.<нем.) имараттын ичиндеги көпчүлүк үчүн арналган, жыйналыш, сабак ж.б. өтүдүүчү чоң бөлмө. Залда чоң чогулуш болду (сүйл.).
- ЗАЛ II (ар.) араб алфавитинде 9-тамганын аты (э). 700 деген сандын ордуна жүрөт.
- ЗАЛАЛ (ар.) зыян, бузуу. Алтыммыш мерген аткарып, Териге залал кылдырбай, Бир-бир көзгө аттырып («Манас»).
- ЗАЛИМ (ар.) 1. катаал, таш боор. Момунду мээнет чирмаса, Залим менен дос болот (Токтогул). 2. өтм. эзүүчү, канап-бутоочу, басмырлоочу. Залим өкмөт тушунда, Жабыр көрдүн ошондо (Тоголок Молдо). Күйгүздү заман мендейди, Күйгөнөн шордуу не дейди? Залимге сый, той, тамаша, Көзгө илпшпейт кедейди (Барпы).
- ЗАЛУН (калм. залу) жигит, улан; кырг. жалоон, жалоондой.
- ЗАМАН (ир.) доор, мезгил. Таалайлуу элдин багына Жыргал заман тууду (Барпы). Замана кандай кары, кандай керек, Заким-далп учкан сайып түбү терең. Ушундай унутулган бир күндөрдө, Кыргыздан Толубай сыныч өткөн экен (А. Осмонов).
- ЗАМБАР (ир.) замбил, аны-муну ташыгыч. Кык ташытып замбарлап. Булжунганын койгузду (Барпы).
- ЗАМБИЛ, ЗЕМБИЛ (ир.) топурак жана башка нерселер ташыгыч. Аттын тезектерин замбилге салып жаткан Самсахунга жакын барды (К. Жантөшев). Танабай аялдар менен замбил колдошуп, бастырманын үстүнө төгүп жүрүштү (Ч. Айтматов).
- ЗАМБИРЕК (ир.) топ, жазайыл. Ата турган мылтыгы, Ал кездеке замбирек. Арстан Манас баатырга, Айгай салып бадирек («Манас»).
- ЗАМЗАМ (ар.) Меке шаарында ыйык аталган кудук, булак. Супка салып оротуп, Замзам суу менен жуудуруп, Баш-аягын ырым-

дап. Сарпайы менен буудуруп («Манас»). Айтпагын анда менин тазарганым. Жөн эле зам-зам сууга жуунгандай (С. Эрдиев).

ЗАМПАР (ар.) кар, сары кар. Күзүндө жаап, жаз кеткен, Ко-бүктүү зампар кар белең (К. Акмев); сампар м-н бирдей.

ЗАМЫН (ир.) 1. жер, топурак, кыртыш. 2. өтм. мамлекет, өлкө. Сейли замын тушунда. Жатат, угам, жан багып (Эл ырлары).

ЗАН (ир.) аял, зайып. Кызы талак, зан талак, Кайдан келдиң анталап (Эл ырлары).

ЗАЦ (кырг.-монг. заң) 1. салт, адат, жерөлгө. Жашырып жа-кындардын айыптарын, Жүргүзүп эзелки заң адаттарын (М. Эле-баев). 2. закон, мыйзам. Бул иштердин натыйжасын боолголоп отурсаң, Көз алдына басып чыгат тарыхтагы болгон заң (Ж. Ту-русбеков).

ЗАҢГАР (ир.) 1. катыны бузук. 2. өтм. онбогон, кудла каары. Басып келип отурган, Баягы Жолой заңгарбы («Манас»).

ЗАҢГЕР, ЗАҢКЕР (ир.) 1. жашыл боек. 2. көк дат. 3. өтм. эскиликтин чыроосуна чыкпаган адам.

ЗАҢГИ I (монг. заңги) бий катарындагы мансап. Агыяда ар кошкон Бери карай чубасын. Акалакчы, заңгиси, Азыгынан куура-сын («Манас»).

ЗАҢГИ II (ир.) 1. негр (занжи). 2. өтм. капкара адам. Толук тап алып уруптур («Манас»).

ЗАҢГИ АТА, ЗАҢГИ БАБА (ир.-кырг.) 1. уйдун пири, кол-доочусу. 2. Орто Азиядан чыккан олуя жана уйдун пири. Бул адам 1258-жылы өлгөн. Өтө кара киши болгондуктан заңги аталып кет-кен. Ахмед Есавийдин устасы Арслан баба эшендин тукумунаи.

Мечит, медиресе салдырган. Мүрөсү Ташкенден 16 километр алыс-тыктагы Заңги-Ата кыштагында. Азыр реставрацияланган.

ЗАП (ир.) абдан, өтө сонун (тат. «шяп»). Зап акыл тапкан экен! — Таппаса Индостанга султан болобу? (Т. Касымбеков). Зап тосуп чыкты (И. Сулайманов).

ЗАР I (ир.) 1. кайгы, ый. Табак-табак болотту, Ортосуна төк-түрдүм. Бир кудайга зар ыйлап, Чыным менен жасагам («Манас»).

2. өтм. көксөө, тилөө. Капча жүрдүм кайгырып, Бир балага зар болуп («Манас»).

ЗАР II (ир.) алтып. Алтын менен зар деди, Барымды менден ал деди («Жомоктор»); зер I, зээр I м-н бирдей.

ЗАРАР (ар.) зыян. Кетсин эми эскилик, Кутулалык зарардан (Эл ырлары); залал м-н бирдей.

ЗАРАН (ир.) түш, диал. жыгачтын бир түрү. Тоодо жапайы да жок, жанаша өскөн эки зараң да көрүнбөйт (К. Акматов).

ЗАРБАП (ир.) 1. кымкап сыяктуу кымбат баалуу кездеме. Зарбап кийсен жарашат, Аскар сындуу боюна (Эл ырлары). 2. ушун-дай кездемелди токуучу адам.

ЗАРГАЛДАК (ир.) кучкачтын бир түрү. Бак, токойдогу зыян-дуу курт-кумурсканы жейт. Жазында келип, Индстанга кетет.

ЗАРДАЛ I (ир.) түш, диал. өрүктүн бир түрү.

ЗАРДАЛ II (ир.) аял, күчтүү, балбан, бөкө. Ишенимдүү жак-шыдап, Кыргыздын кыйла зардалы, Аркасынан алты мин, Алдыр-бас калыс барганы («Манас»). Күлдү журтту бийлеген, Зардал келди бул тойго («Манас»).

ЗАРДАП (кырг.) 1. кысым, зордук, жабыр. Сар-Көлдө калды тууганың, Зардабына чыдабай, Зарыгып келип турганым («Манас»). 2. өтм. калдык, кээр, кесепет. Ок зардабы көп тишип, Башы челек кан болуп («Манас»).

ЗАРДЕ (ир.) өтм. туунтук. Зардеси бар боз балдар Саяккер-дин атындай (ылакап). Чындыгында көкүрөгүндө зардеси бар адам-дар ушундай болуу керек (К. Жантөшев).

ЗАРДЕК (ир.) 1. сабыз (уйгур тили аркылуу кирген). 2. сапса-ры, ак саргыл. Зардектей кой көндү эки аял шашпай талкалады (Ш. Садыбакасов).

ЗАРДЕП (ир.) малдын өтү. Кырк кулак казан толтура эт са-лып, кайнаганда зардебин чөмүчтөп сузуп алар элек. Жылкынын зардеби кеселманга табылгыс дары дейт (Ч. Айтматов).

ЗАР ЗАМАН (ир.) колониялык доордо пайда болгон адабий агым.

ЗАРП I (ар.) сокку, эзүү, азап. Өксүгү болот өлүмдүн, Зарпы күчтүү залымдын (Токтогул). Бей-бечара зарлады, Залымдердин зарпынан (Токтогул).

ЗАРП II (ар.) жумшоо, каражаттоо. Өмүрүңү бардыгын Ке-дей үчүн зарп кылган (Токтогул), к. сарп II.

ЗАРУРАТ (ар.) зарыл, өтө керек, кысылуу. Садаган Жамал Ушунчалык зарураг ишим болгондуктан сага шашып келдим (К. Жантөшев). Капырай, ушу башы менен эмнеге зарураг болуп кысталып калды экен (Ш. Үмөталиев).

ЗАРЫЛ (ар.) керек, кысылыш. Абышка шашылат өтө зарыл иши бардай (Т. Үмөталиев).

ЗАТ (ар.) жаратылыш, буюм, нерсе. Жаратылыштагы заттардын сыры ачылдуу.

— **ЗАЯ** (ар.) бекер, куру, текке. Абышкалардын тилегин зая ке-тирбе (Т. Сыдыкбеков).

ЗАЯВКА (ор.) кандайдыр бир нерсени талап кылуудагы бил-дирме. Шаймандарды алып жатышат, Заявка жазып беришип (Т. Үмөталиев).

ЗАЯПКЕР (ар.-ир.) күлүк ат таптагыч, ат байлоочу. Сары та-ман күлдүктү Сары аязга сууткан Заяпкер Ташкөй — сынчы өткөн («санат-насыат...»), саяпкер м-н бирдей.

ЗЕ (ар.) араб алфавитиндеги 12-тамганын аты (з). 7 деген сан-дын ордуна жүрөт.

ЗЕЙИН (ар.) 1. ой, пикир, эс, ан. Абдан зейиндүү бала, бир айтканда эле түшүнөт (сүйл.). 2. өтм. көңүл, боор. Байкуштуу абалын көрүп, абдан зейини кейинди (сүйл.); зээ м-н бирдей.

ЗЕЯРЕК (ир.) 1. куу, амалдуу. 2. түшүнүч, сызгыч, байкагыч, билгич, зээндүү. Абдан зейрек бала, сабакты эң жакшы окуйт (сүйл.).

ЗЕКЕТ (ар.) 1. дин. ислам дининин эрежесинде: малдын, мүлк-түн кырктан бирине берилүүчү садака. Эшендер келет зекет деп, Бул салыкты бербесен, Берекенер кетет деп (Токтогул). 2. тар. илгерги Орто Азия хандарынын элден алган салыгы (мында да малдын, мүлктүн кырктан бири алган). Малдан алган зекетти, Бардык элди кекетти (Тоголок Молдо).

ЗЕМБИЛ (ир.), к. замбил.

ЗЕН (ар.) 1. ой, пикир, эс, ан. 2. өтм. боор оору, аёо (сүйл.); зээ м-н бирдей.

ЗЕҢ (ир.) жүзүм боткогунун сөңгөгү.

ЗЕЦГИ БАБА (пр.-кырг.) уйдун колдоочусу, пири; к. занги ата.
ЗЕР I (пр.) алтын. Кычкачы менен зер чапкан, Кызматы менен мал тапкан (Эл ырлары); зээр I м-н бирдей.
ЗЕР II (ар.) дуба, арбоо, сыйкыр.
ЗЕРГЕР (пр.) алтындан, күмүштөн кооз буюм жасаган уста. Алтынды зергер эритет, Адамды өлгөн кемитет (Тоголок Молдо).
ЗЕРИЗА (пр.) түш. диал. тулжусунда алтыны көп таш.
ЗЕРСАБАР (пр.) мүлк, асыл буюм, кооздук, жасалга. Орлодогу мүлкүмдү, Кара журтка көргөзүп, Калкайтып жайып койбосун. Зумурут, көөхар, зерсабар, Лагыл, жакут таштар бар, Көргөзүп тулга койбосун («Манас»).
ЗИНАТ (ар.) 1. кооздук, жасалга. 2. өтм. урмат, шаан-шөкөт. 3. өтм. өлкү сыйы, кара аш. Зийнаттында олтуруп, Сыпатың айтып көрбөдүм (Тоголок Молдо); зыйнат м-н бирдей.
ЗИКИР (ар.) 1. эске түшүрүү, эске салуу, кайталоо. 2. дин. эшен, кожо, анын дербиштери тегерете отуруп алып, кудайдын 99 сыпатын кыйкырып кайталай берүү (Па хайи! Па кайиум! Па каххари! Па хуу! деп кыйкыра берип, эстеринен тануу жөрөлгөсү). Тан атканча уктатпай, Тынчымды алды энкириң (Барпы). Алыстан, алда кандай энкир чалган бабыргандын үнү да угулат (К. Баялипов). Эшендин көөнү энкирде, Молдонун көөнү битирде (Токтогул).
ЗИЛ (ар.) тек, түп, түпкү, теги. Апчалык, Шабыр, пас кылып, Кор тутпатын зилмиди (Эл ырлары).
ЗИЛЗАЛА (ар.) жер титирөө, жер козголуу. Комузду колго алып, «Зилзала» деген ырымды ырдадым (К. Акнев).
ЗИНА (ар.) никесиз бузуктук, ойпоштук, к. зына.
ЗИР (пр.) 1. бир нерсенин асты жагы, түп жагы. 2. араб алфавитинде «И» тыбышын билдирүү үчүн үнсүз тамганын астына коюлуучу сызыкча.
ЗИРАПА (ар.) 1. көркөм, сөөлөттүү, жарашыктуу (кийим). 2. сөзмөр, сөзгө чебер. Зыбалыгы мен айтсам, Шаарлыктын зирапа. Молдосундай Ноодайым (Барпы).
ЗИРБА (пр.) түш. диал. майга куурулган пияз, сабиз жана эт. Ошого күрүч салып паллоо басат. Зирбаны жакшы лак болгон майга кууруу да паллоо жасоонун негизги ыкмаларынан (Т. Бөрүбаев).
ЗИРЕ I (пр.) жыттуу, уругу татымал катары колдонулуучу өсүм-дүк (тмин; адырларда, тоо беттеринде өсөт. Эт туздаганда, чучук бутактары чачырап чыгат).
ЗИРЕ II (пр.) түш. диал. сырга, иймек.
ЗИРЕК (пр.) сезгич, шамдагай, зээндүү, түшүнгүч. Мындагы элиң кылат тилегинди, Сагылдым, курбум сендей зирегимди (Барпы); зейрек м-н бирдей.
ЗИРК түш. диал. сары жыгач, бөрү карагаттын жыгачы.
ЗИТ (ар.) душман, кас, жоо, араз. Акылман эрдин шайманы болот (Токтогул). Абийри жок жигиттер Агасы менен зитинп (Тоголок Молдо).
ЗИЯДА (пр.) 1. көп, ашык, мол. Өзү келип колума, Конор деймин. Мырзайым. Өз алгандан зияда, Болор деймин, Мырзайым (Барпы). 2. өтм. энчилүү ат. Зияда болсон, кулак сал, Зарымды угуу, гүлүмдү ал (Барпы).
ЗИАЧОК (ор.) 1. кандайдыр бир уюмдун мүчөсү экендигин, сиңирген эмгегин белгилөө үчүн же белгилүү бир окуяга байла-

ныштуу берилүүчү көкүрөк белги. Көкүрөгүндө орден, медалдары, а түгүл беш жылдыктардын алдыңкысы деген значоктору жаркындайт (Ч. Айтматов).
ЗОБОЛ (пр.) 1. жоголуу, жигүү; төмөндөө. 2. күн батар алды, күгүм. Зобол убакта жатпай, туруп отура турсанчы (сүйл.).
ЗОБУН (пр.) 1. бактысыз кылуу. 2. өтм. кордук, зордук, зомбудук, басмырлоо, зыян. 3. өтм. орток, шерик. Карагын менин алыма, Зобун болбо каныма (Эл ырлары).
ЗООК (ар.) 1. оюн-тамаша. Бүгүн мекенге зоок кечеси болду. 2. өтм. купулга толуу, көңүлдү тартуу. — Миндердин зоогун түшүргөн Арсланбаппы? — Ооба (Ш. Абдыраманов).
ЗООЛОГ (ор.) зоология илими боюнча маман, адис адам.
ЗООЛОГИЯ (ор.<гр.) айбанаттар, алардын өрчүшү, тиричилиги жөнүндөгү илим.
ЗООЛУ (пр.) колго, бутка салынуучу киши. Зоолу салды мойнума, Айыбы жок кез келдим, Ак падыша торуна (Токтогул). Шоктугум болсо, балдарым, Зоолугуң мага кыздагың («Манас»).
ЗООР (ар.) 1. таңга жуук, таң алды. Ай асмаңдын боорунда, Айда ырдаймын зоорунда (Эл ырлары). 2. өтм. дин. орозодо таң алдында ичиле турган тамак. — Ой, зоор маалы болуп калды (К. Жантөшев).
ЗООТ (ор. завод) 1. асыл тукум мал. Зоот жылкынын тукуму Күлүк болот дечү эле (Эл ырлары). 2. өнөр жай. Зоотгон чыккан немедей, Астыңкы бети кызыл таш (Токтогул).
ЗООТЕХНИК (ор.) зоотехния илими боюнча адис, маман адам.
ЗООТЕХНИК ЖИГИТТИН, Бардык ою жылкыда (Т. Үмөталиев).
ЗООТЕХНИЯ, **ЗООТЕХНИКА** (ор.) малды өстүрүү, көбөйтүү, туура багуу жана пайдалануу жөнүндөгү илим.
ЗОР (пр.) 1. чоң, үлкөн. Зордун түбү — кор болот (макал). күчтөп, эштеп. Зорго араң көндүрдүк (сүйл.).
ЗУ, **ЗУУ** (калм.) 1. Тибеттин борбору Лхаса шаарынын аталышы. 2. Лхаса шаарындагы калмактар табына турган ибадаткана.
ЗУБАЛА, **ЗУВАЛА** (пр.) бир тоголок камыр, бир үзүм камыр. Оттун табын ары карай жылдырып, анан ага зубала жапшырды (Ж. Мавлянов).
ЗУБУН (калм. зуун) жүз, бир жүз. Айкырык салып Айжанжук, Кача зубун кол менен, А да каптап кетти эми («Манас»).
ЗУЛЖАЛАЛ (ар.) 1. шандуу, укмуштуу. 2. дин жаратуучу; кудайдын бир сыпаты. Аргасы кетип сабылып, Зулжалалага жалынп («Манас»).
ЗУЛПУ (пр.) түш. диал. каалганын кулпу салынуучу чымыр тээги. Ломдун учун кулпунун илмегине салып туруп, эки жолу толгогонумда эле, кулпу-зулпу менен кошо суурулуп кетти (Ж. Мавлянов).
ЗУЛУПКОР (ар.) 1. дин. миф. төртүнчү калып (халиф). Аалынын укмуштуу кылычынын аты; ал эки миздүү, учу үч ача имш. 2. өтм. өтө курч кылыч. Кыйкырып кындан алганда, Темирден кайра тартпаган, Каснеттүү зулпукор, Каныкей, илп койчу башыма («Манас»). Кара болот зулпукор, Курчу болгон экенсиң (Токтогул). 3. өтм. өтө кайраттуу, белдүү аким. Жазында эле дин исламдын зулпукору деп, Амир Насрулланы кучак жайып тосуп алган казыл... (Т. Касымбеков).
ЗУЛУМ (ар.) эл жегич, элди канап-бутагыч, таш боор. Он жетинчи жылында, Азаттык болду кылымга. Бай-манаптан өчүндү ал,

- Алдатпагың зулумга (Тоголок Молдо). Кайгыда жүргөн карыммын, Билбеди зулум жайымды (Токтогул); залым м-н бирдей.
- ЗУМУРУТ** (ар.) асыл таштын бир түрү, изумруд. Дагы берген белек деп, Зумурут көздүү бир шакек («Сарынжи-Бөкөй»).
- ЗУНТУҢ** (кыт. пзун — башкы, туң — башкаруу) мамлекет башчысы. Кандан келди кабары, Зунтундан келди чабары («Манас»).
- ЗУУРА** (ир.) Чолпон жылдыз.
- ЗЫБА, ЗИБА** (ар.) 1. сулуу, көркөм, сыпаа. 2. сүйкүмдүү, ажардуу. Зыбалыгың мен айтсам, Шаарлыктын зирапа Молдосундай Ноодайым (Барпы).
- ЗЫП** (ир.) 1. ичеги. 2. өтм, түш. диал. комуздун ичегиден жасалган кыла.
- ЗЫЙКЫРЧЫ** (ар.-кырг.) дубакөй, көз боочу, көз байлоочу, аяр. Жип-пернип чалдырдым, Жип-пернип шаарынан, Алтымыш аяр зыйкырчы, Атайы буйруп алдырдым («Манас»); сыйкырчы м-н бирдей.
- ЗЫЙНАТ** (ар.) 1. кооздук, жасалга. 2. шаан-шөкөт, урмат. 3. өлкү урматы, кара аш. Мен өлгөндө зыйнатка, Алтымыш күнү турам деп, Төштүктүн эбак берген каты бар («Манас»). Менден көргөн зыйнатын, Жазды бекен молдо кыз (Эл ырлары).
- ЗЫК** (кырг.) тар. аз, чукул, шашылыш. Эми үшүнтүп кырмаңды түшүмгө даярдап коббосок, убакыт зык болот эми (Ш. Абдыраманов).
- ЗЫМ, СЫМ** (ир.) темир жип. Темирди зымга тарттырып, Асмин антип арттырып («Манас»). Комузуума темир зым, Таккандагы кербезим (Токтогул).
- ЗЫМ-ЗЫЯ** (ир.-ар.) таптакыр; жерге житип кеткендей. Өзбек, уйгур тилдеринде да ушул мааниде колдонулат. Зым-зыя жок болуп кетти. Эч кабар билинбей, зым-зыя болду (сүйл.).
- ЗЫМЧЫ** (кырг.) ченчи, жер өлчөөчү, зым менен жер өлчөгөн адам.
- ЗЫМЫН** (ир.) 1. жер, жер бети. Бет алышкан душманын, Зымын кылган эр Кошой («Манас»). 2. аалам, жаратылыш. Асман-зымындын баарын антардым («Кыргыз эл жомоктору»).
- ЗЫМЫРЫК** (ир.) миф. алп кара куш, баатырлардын колдоочусу. Бооруна катып кымырып, Бир жылдык жолго бир күнү Учкан экен зымырык («Манас»).
- ЗЫНА** (ар.). Өз энесине эр болгон кишини көргөнсүнөрбү? Баласына зына кылдырган энең уккансыңарбы? (А. Токмобаев); зина м-н бирдей.
- ЗЫНААРЛА** (ар.-кырг.) 1. аёо, коргоо. 2. өтм. какшап айтуу, андай кыла көрбөгүлө деп өтүнүү. Ата баласы болгунар келсе, бирөөдөн жардам сурап жалдырабагыла. Андан көрө эркек кишинин өлтөгөнү абзел. Башкалар силерден жардам алсын, — деп өлүп баратып да зынаарлаган (Ж. Мавлянов).
- ЗЫНДАН** (ир.) терең ор; дүңгүрөгөн караңгы куя; түрмө. Билмеп кармап алат го, Зынданына салат го («Манас»). Тим эле кармап аламын, Кырк аркан бою зынданга, Алып барып саламын («Манас»).
- ЗЫНЖЫР** (ир.) төпөлүк аркан, темир аркан; чынжыр м-н бирдей.
- ЗЫПА** (ир.) 1. сулуу, сымбаттуу, жакшынакай. 2. өтм. адептүү, сылык, чыккытган; сыпаа м-н бирдей.
- ЗЫРААТ** (ир.) 1. дыйканчылык, жер айдоочулук. 2. маданий

- өсүмдүктөрдү өстүрүү. Аккан суу элге жарыя. Чогулса болгон дарыя. Эл сугарып көгөрткөн, Бүт зырааты аккан суу (Барны).
- ЗЫЯ** (ир.) 1. кара, капкара. 2. өтм. жазууга керектелүүчү суюктук; сый м-н бирдей.
- ЗЫЯДА** (ир.) түш. диал. көп, ашык, мол, дагы; зыяда м-н бирдей.
- ЗЫЯН** (ир.) 1. пайда бербөө, кем алуу. Быйылкы түшүмдөн зыян тапкап жок (сүйл.). 2. өтм. жаман, кем. Иштеп койгондун эч кандай зыяны жок («КМ»).
- ЗЫЯНДАШ** (ир.) оорунун бир түрү.
- ЗЫЯНКЕЧ** (ир.) бүлдүрүүчү, бүлдүрүүчү. Бул зыянкеч чушакты, Балам деген ойбойт го (Токтогул).
- ЗЫЯНКОР** (ир.) бүлдүргүч, бүлдүргүч.
- ЗЫЯПАТ** (ар.) сый, сый тамак, сый аш. Бийдин көзүнө көрүнүп калыш үчүн убал-чубап келип, бийден зыяпат сый көрүп кетишкен эле (Т. Касымбеков).
- ЗЫЯРАТ** (ар.) дин. ыйык жайларга барып табынып кайтуу. Ар жумада астына, Зыярат кылып турчу элем (Токтогул). Болотхан тактан өзү кечип кетиптир. Маккатуллага зыяратка жөнөп жаткан имиши — деген сөз чыкты (Т. Касымбеков).
- ЗЭН** (ар.) эс, акыл, ой, пикир. Жакшы окуйт, Балам зээндүү, — деди Момул кайрып берген тыбындарын эсептеп атып (Ч. Айтматов); зен, зейин м-н бирдей.
- ЗЭЭР I** (ир.) алтын, күмүш. Кымбат баа буюму, Кызыл кымчак зээр алып («Манас»); зер I м-н бирдей.
- ЗЭЭР II** (кырг.-монг. сээр) омок, өркөч, сөөк. Өркөчү бийик, зээри пас, Өөлөгө салса чарчабас. Аркасы бийик, зээри пас, Адирга салса чарчабас (Тоголок Молдо).

И

- ИБАДАТ** (ар.) дин. кудайга кулчулук кылуу, табынуу, сыйынуу; жалынуу; ыйбадат м-н бирдей.
- ИБАДАТКАНА**, (ар.-ир.) дин. кудайга кулчулук кыла турган, сыйына турган жай, мечит; ыйбадаткана м-н бирдей.
- ИБАРАТ, ИБРЕТ** (ар.) үлгү, таалим. Залимдерден өчүндү ал, Ибарат калсын артында (Тоголок Молдо). Япониянын телеберүүсүндө кызыгар да, зааркатар да ибрети көп экен (К. Жусупов); ыйбарат м-н бирдей.
- ИБЕП** шек, кадик, кооп. Жоодон ибеп жегендей, Найзакерден сен эмес («Манас»). Жалпы барың ыйлайсың, Жанындан ибеп жейсинби («Эр Төштүк»).
- ИБЛИС** (ар.) дин. азезил, азгыруучу, шайтан.
- ИГЛАН** (ар.) жарыя, жар салуу, кулактандыруу. Гиндза неге мынча шөкөттөнүп кооздолгон? Бу элдин чебер өнөрүбү же түнкү азгырыктын игланыбы? (К. Жусупов); элан м-н бирдей.
- ИГЛАННАМА** (ар.-ир.) жарыялоо кагазы, жар салуу кагазы, жарнама.
- ИДА, ИДАТ** (ар.) 1. сан, канчалык экендиги; алат II м-н бирдей. 2. дин. ислам дининде эри өлгөн же ажырашкан аялга шарият боюнча үч айга чейин эрге чыгууга тыюу салынган мөөнөт. Эгер боюнда болсо төрт ай он күн бүткөндөн кийин эрге чыгууга урук-

сат. «Идаа» деген эмне? десем, ал «жолдошунан айрылган же кокус ажырашкан келин болсо, үч ай бою үйүндө боюнда калганын же калбаганын билиш үчүн отуруп калган убагы» — деди (Ж. Мукамбаев).

ИДАРА (ар.) түш. диал. мекеме, башкарма. Эч кимди идарадан чыгарбай жатышат, таксыр, Орустун элчиси да ушинтип, идарасына камалып калды (Т. Касымбеков).

ИДЕАЛИЗМ (ор. < фр.) материализмге карама-каршы болгон философиялык агым; духту, идеяны, ан-сезимди биринчи, материяны экинчи деп карайт. Субъективдик идеализм.

ИДЕАЛИСТ (ор. < фр.) идеализмди жактоочу адам.

ИДЕОЛОГ (ор. < фр.) кандайдыр бир таптын идеологиясын колдоочу жана жактоочу адам. Жумушчу таптын идеологиясын көздөгөн саясий, укуктук, диний, адабий, философиялык ж. б. көз караштардын жыйындысы. Марксист-лениндик идеология. Буржуазиялык идеология.

ИДИРЕК (ар.) 1. аң, түшүнүк. 2. өтм. зейрек, сезимдүү, байкагыч, алдуу, жөндөм. И-н... Каныбегимдин идиреги бар экен! — деп, Жума эмнегедир — кубангандай боло түштү (К. Жантөшев). Манасчи Тыныбекке кол бала катары лыпылдап кызмат өтөн чогуу туруп, чогуу жаттым. Элпектиги менен, идиректиги менен ага жактым (Ш. Бейшеналиев).

ИДИРИС (ар.) дин. пайгамбарлардын биринин аты.

ИЕТКЕРДЕН (ар. ир.) намаздын башындагы биринчи сөздөр. «Иеткерден» деп намазды башташты да, «суканак» деп кол байлашты (К. Жантөшев).

ИЖАЗА (ар.) уруксат. Келмек — прада, кетмек — ижаза (макал) (б. а. келмек куданын буйругу менен, кетмек үй ээсинин уруксаты менен — деген мааниде).

ИЖАРА (ар.) квартирага төлөө, кирүү. Турган үйүнүн ижарасы төшөт. Москванын чон көчөлөрүнүн бириндеги көп кабаттуу бир үйдө, окуштагы кыргыз балдар ижарага алган чакан бөлмөдө бир күр жаштар... (А. Токтогулов).

ИЖАРАТ, ИЖИРАТ (ар.) тар. Хижа — мусулмандардын жыл эсебинин аты (622-жылы 16-июлда Мухаммед пайгамбар Меккеден Мединага көчүп келген. Мына ушундан жыл эсеби башталып, «хижа» аталып калган). 1. өтм. ата конушун таштап кетүү. 2. өтм. кырында. Бир миң үч жүз кырк эки, Ижараттын жылында (А. Жунтөшев).

ИЗААТ (ар.) сый, урмат, сыйлоо, кадырлоо. Изаат кылбай кайрыга, Жапына кантип барайын (Тоголок Молдо); ызаат, ызаат м-н бирдей.

ИЗГИ (кырг.) асыл, жакшы, үзүрлүү, ийгилик. Педагог деген наамына ылайык адамдын ички ой толгоосун айттырбай билген изги болсоң гана, атаганат (Т. Абдиева).

ИКАЯ, ИКАЯТ (ар.) 1. ангеме, повесть. 2. күлкүлүү ангеме, айтышуу (Ш. Садыбакасов). Баса, силердин бир итнер бар эмес беле, баягы Жолборсуңарчы. Ит атаар-ошону да укмуш икая кылып айтып жүрөт имиш. Ошол икаяга «Сарыбаш» деп сени да каарман кылып алган имиш (С. Жигитов).

ИКЕ (ар.) үйлөнүү, турмушка чыгуу. Андан икесн бузулбайт (ылакап); нике м-н бирдей.

ИКМЕТ (ар.) 1. билим. 2. сырдуу, кереметтүү иш. 3. Кожо Ахмед Есавийдин чыгармасынын аты; экмек м-н бирдей.

ИКРАР (ар.) түш. макулдук, моюнга алуу, макул болуу. Ал китепти сен өз икрарын менен бердинби? (сүйл.); ыкрас м-н бирдей.

ИЛААЖИ (ар.) 1. айыктыруу, оюлтуу. 2. өтм. айла, арга, чара. Бир илаажин табыш керек (сүйл.), к. ылаажы.

ИЛААЖИМ (ар.) 1. дин. о жараткан, о кудай! 2. өтм. такыр, таптакыр, эч. 3. дайыма, ар качан, к. ылайым.

ИЛАБ (ир.) 1. эрин, эрди. Сырдансак арман бөлүнөт. Илабип жука көрүнөт (Токтогул). 2. өтм. жээк, кашат. Өзөп ташып, илебинен ашып кетти (сүйл.); илеп 1 м-н бирдей.

ИЛАРС кездеменин бир түрү. Кызыл иларе көйнөгүнүн этегин кыстарынып коюп... (Ж. Мавлянов).

ИЛАТИВА (ир.) кээ бир чыгыш элдеринде келин-кыздар мурдунун бир таноосуна тагын жүрмө алтын сырга. Илативан тиллалди, Дагына күйөт кыйла жан (Барпы).

ИЛАЯ ШҮГҮР (ар.) дин. кудайга ыраазы аллага ыраазы. Жерим эркин жай болдум, Илая шүгүр кудайга, Жерге менен озгон бай болдум («Манас»).

ИЛАЛАДА (ар.) дин. о, алла, о, теңир, о жараткан!; илалда м-н бирдей.

ИЛДЕКЕР (ар.) алдамчы, амалкөй, куу, митаам. Жумуш кылсаң мудаа кыл, Иштеп кетпе илдекер. Кара санап бирди алсаң, Колунуздан миң кетер (Токтогул); айлакер м-н бирдей.

ИЛДЕТ (ар.) 1. оору, сыркөө. Чоро болсо чарбаны чачып жибербеди, алы жеткенче, жүрөгүн илдет басканча чымырканып, тишенип, тиреп турду (Ч. Айтматов). Сүйүүмдү ороп гүлгө, Соолук болом илдеттүүгө (Т. Байзаков). 2. өтм. оор, кайгылуу, кыйын. Илдеттүү күнгө жолугуп, Калганын айт, Токтогул (Эшмамбет).

ИЛЕ (ар.) амал, куулук, арамзаалык, кытмырдык. Илбирс менен жолборсту, Илесин таап кыйраткан (С. Эралиев); айла м-н бирдей.

ИЛЕБИЗ (ар.) сөз, кеп. Кайып! — деди сырттан эле кыйкырып, — бери чык! Кана илебизин? Сенин илебизинде куда күбө, отурганда күбө! Куран алдында бет тартпадык беле? (Ш. Абдыраманов); лебиз м-н бирдей.

ИЛЕГЕН (ир.) 1. канылтыр чылапчын. 2. табак, аш табагы, батшыс.

ИЛЕГЕР, ИЛЕКЕР (ир.) амалдуу, куу, арамза, кытмыр; айлакер м-н бирдей.

ИЛЕГИЛЕК (ир.) кытан, көк кытан. Илегилек калдагай, Канаттары тарбагай (С. Каралаев). Эртең менен кетет илегилек, кечинде келет илегилек (табышмак — түндүк жабуу).

ИЛЕК (эск.) жүз миң. Жетимиш илек кол келсе, Жеке кирип кол салган, Арстан Манас Чубагы («Манас»).

ИЛЕКИ (ир.) түш. диал. элечек. Бастырманын төбөсүндө бечара кемпирдин эски илекисиндей болуп, бир чөмөлө чирик чөп турат (Ч. Айтматов). Илекисинин терс кайык менен сайылган жаакчаларынын чирип калганына карабастан... (К. Жантөшев).

ИЛЕП 1, ИЛАБ (ир.) 1. эрин. Адый Бегайымдын көзүнөн өбө-үйүн дегенде, илебин ачуу жаш тийди (К. Жантөшев). 2. өтм. ка-

шат, жээк. Буркулдаган чоң дайра, Илебинен ашыптыр («Семетей»).

ИЛЕП II (ир.) жалып, ысык тап. Илебине нан бышпай турган кез (ылакап).

ИЛИЙ (кыт.) закон, мыйзам, зан. Кытайдын илийинде ууруну катуу жазалайт, санына балак уруп, сан эти эзилди түшүп калат, мойнуна коок кийгизет — дешчү эле карылар («КМ»).

ИЛИМ (ар.) билим, окуу, таалим. Алкүрөңү токуган, Манжулардын алтымыш бурку илимини, Алты жыл жатка окуган («Манас»). Пайдасы терең илимдин, Паркы бар, ойло, билимдин (Барпы).

ИЛИМПОЗ (ар.-ир.) окумуштуу, билимдүү. Ишмер болгун, чырагым, Илимхоз жазган барактай (Эл ырлары). Бул көпчүлүккө белгилүү илимпоз аял биздин айылдан экенин... угуп жүргөм (Ч. Айтматов).

ИЛИЯС (ар.) дин. миф. сууга чөккөн, аккан адамдарга жардам берүүчү пайгамбар. Кызыр, Илияс деген бар, Сизди кырк күндөн бери издеди («Манас»).

ИЛКАМ (ар.) шык, эргүү. Илкамың күү ыргагын чертпей турат. Ыр сабын дил сабына кыпаш керек (Т. Байзаков); илхам м-н бирдей.

ИЛЛАЛДА (ар.) дин. о кудай, о жараткан, о теңир. Тартса теспе колуңда, «Иллалда» деп отурат, Байгамбардын жолуңда (Токтогул).

ИЛМЕ КАЙЫП (ар.) сырдуу, акыл жеткис; алла гана биле турган. Ботолой моймолжуган көздөрү ич жылытып, илме кайып сырдуу караганда, кандай мезез жүрөк болсо да, бир болк этет (Ш. Умөталиев). Байымбет кандайдыр илме кайып эбеп-себеп кабылган бул бакытка өзүнчө балкууда (Ш. Бейшеналиев).

ИЛТИПАТ (ар.) түш. диал. назар, көңүл, икылас. Айткан сөзүмө эч бир илтипат кылбай, басып кетти (сүйл.).

ИЛХАМ (ар.) шык, эргүү. Бул адамдын илхамы, кубанчы, күйгөндө акыл айтары, алдына ыйлап берери — букара элдин ичи (Т. Касымбеков).

ИМАМ (ар.) 1. дин. шейиттерде — мусулмандардын диний башчысы. 2. дин. мечитте намаз окууда алдыда турган адам.

ИМАМ АГЗАМ (ар.) дин. ислам дининин бир тармагынын билгичи, мужтахиди (8-кылымда жашаган. Соодагерлердин пир туткан адамы). Имам агзам пири деп, Қымбат саттың малыңды (Барпы).

ИМАН, ИЙМАН (ар.) 1. дин. ишенүү (кудайга, анын башка да жөрөлгөлөрүнө). 2. өтм. уят, бет, алк, ахлак. О иймансыз каратып туруп таят («КМ»); йман м-н бирдей.

ИМАРАТ (ар.) үй, курулуш. Исхак шаар бегинин имаратына келип түштү (Т. Касымбеков). Имарат көрккө келбейт, сыр болбосо. Комуздан аваз келбейт, кыл болбосо (Барпы).

ИМЛА (ар.) жазуу эрежелери, орфография. (1920-жылдары кыргыз тилинде да колдонулган термин).

ИММИГРАНТ (ор.-лат.) бир өлкөгө дайыма же узак убакытка чейин туруу үчүн келген чет өлкөдү адам.

ИМПЕРИАЛИЗМ (ор.-лат.) капитализмдин чирип өлүүгө баш койгон эн жогорку жана акыркы стадиясы.

ИМПЕРИАЛИСТ (ор.-лат.) империализм жана агрессиянын саясатын жүргүзүүчү ири капиталист, монополисттик капитализмдин өкүлү.

ИНАБАТ (ар.) ишенимдүү, адилет, асыл, кадырлуу. Инабаттуу жакшылар, Эл көзүнө мазардай (Женижок).

ИНАМ (ар.) түш. диал. сыйлык, белек, жакшылык. Тапаныс убагында театрдан куру кол чыккым келбей, инам саткан дүкөнчүсүнөн театрдын жасалгасындагы куурчак кейпкерин сатып алдым (К. Жусупов).

ИНАЯТ (ар.) жакшылык, камкордук. Адамга кылгын инаят, Кылбагың такыр кыянат (Барпы).

ИНВЕНТАРЬ (ор.-лат.) чарба, мекеме, ишкана же уюмдун буюмдары, мал-мүлктөрү. Өлүү инвентарь (шаймандар). Жаңдуу инвентарь (чарбанын малы).

ИНДИС (ар.) индус, инди эли. Кай уруудан болосун? Тил билбеген индис бар, Он эки уруу кыргыз бар, Балам кай уруктан болосун? («Семетей»).

ИНДУСТРИЯ (ор.-лат.) өнөр-жай. Оор индустрия. Жеңил индустрия.

ИНЖЕНЕР (ор.-фр.) жогорку техникалык билими бар адис. **ИНЖИ, ИНЖУ** (кыт.) бермет. Инжи тиштүү, кыягач каш, Тамагыңан көрүнгөн, Кара мейиз, жуткан аш («Семетей»).

ИНЖИЛ (ар.) дин. Иса пайгамбарга кудай тарабынан жиберилген китеп имиш (Ветхий завет).

ИНЖИР (ир.), анжир м-н бирдей.

ИНКУБАТОР (ор.-лат.) жумурткадан жөжө чыгаруучу жана гренадан жибек куртун чыгаруучу аппарат.

ИНКЫЛАП (ир.) революция, төңкөрүш, өзгөрүш. Мансур афанди колун жандап инкылап жөнүндө жалындуу сөздөрдү сүйлөп, артынап ээрчип келе жаткансыды (А. Саспаев).

ИННА А ТАЙНА (ар.) дин. Курандын 108-сүрөсүнүн башкы сөздөрү. — Атыңардын чылбырын бек кармап, кыбыланы карап, чын ыкыласыңар менен «Инна а тайнаны» үч кайтара окугула, — деп буюрду Имакең (А. Саспаев).

ИНСАН (ар.) киши, адам. Бир календер түркүн ташты тагынып, «Я алла» дейт жаратканга жалынып. Бир мырзага чарпаяда отурган, Төрт-беш инсан кызмат кылат жагынып (Т. Байзаков). Япондордун шаарларынан түндөсү алдына газета төшөп, тамдын түбүнө таш жазданып бүрүшүп уктаган үй-жайсыз инсанды көп жолу көрсөзү (К. Жусупов).

ИНСАНАТ (ар.) адам баласы, бүткүл адам тукуму. Илимдеги, техникадагы, коомдук турмуштагы чукул өсүштөр, кубулуштар инсанаттын ой жүгүртүүсүн күндөн күнгө шаштырып, түгөнгүс информациянын дайрасында утурлатып барууда (Ч. Айтматов).

ИНСТИТУТ (ор.-лат.) 1. кээ бир жогорку окуу жайларынын, илим-изилдөө мекемелеринин аталышы. Интернатка жаткырып окутуу, институтка бактырып окутту, эмне үйрөнүп чыкканын ким билсин, бирок кишилиги жок чыкты (Ч. Айтматов). 2. коомдук өз ара мамилелерди жөнгө салып туруучу закондордун, эрежелердин жыйындысы.

ИНСТРУКТОР (ор.) жетекчи, көрсөтмө берүүчү, нускаочу, кандайдыр бир ишти туура жолго коюуга үйрөтүүчү киши. Райкомдун инструктору.

ИНСТРУКЦИЯ (ор.-лат.) кандайдыр бир ишти аткаруунун жолдорун көрсөтүүчү, белгилөөчү жетекчи көрсөтмөлөр менен жоболор жыйындысы. Коопсуздук техникасы боюнча инструкция.

ИНСТРУМЕНТ (ор.-лат.) 1. аспап, шайман. Хирургиялык

инструмент. 2. музыкалык аспаптар (рояль, комуз, пианино ж. б.).

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (ор. <лат.) коомдун акыл эмгегин менен татаал чыгармачылык эмгекти кесип кылган, илим, техника, маданият жаатында атайын билимге ээ социалдык тобу. Кыргыз интеллигенциясы Октябрь революциясынан кийин түзүлдү («КМ»).

ИНТЕРВЕНЦИЯ (ор. <лат.) бир же бир нече капиталисттик өлкөнүн революциялык кыймылды тумчуктуруу, аймагын басып алуу, өз бийлигин орнотуу ж. б. максаттар менен экинчи бир өлкөнүн ички иштерине куралдуу күчтөр менен кийлигишүүсү.

ИНТЕРВЬЮ (ор. <англ.) коомдук, саясий же башка ишмердин басма сөздө жарыяланууга, радио менен телекөрсөтүүдөн берилүүгө арналган журналист менен болгон аңгемелешүүсү. Саламатсызбы, профессор, сизден интервью алалы дедик эле! — Мурат микрофон менен Мамакеевдин жанына келди (М. Байжиев). Атүгүл бирөөнүн газетата берген интервьюсунда «тамагыбызды палаткага биз жокто кирип аюу жеп кетиптир», — деп жүргөн (О. Султанов).

ИНТЕРНАТ (ор. <лат.) 1. окуу жайынын алдында окуучуларга арналган жатакана. 2. Окуучулар мамлекеттин багуусунда болуп жана окуй турган мектеп. Сабитжаны Кумбелдеги интернатта окуйт (Ч. Айтматов).

ИНТЕРНАЦИОНАЛ (ор. <лат.) пролетариаттын эл аралык бирикмеси. Коммунисттик Интернационал.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ (ор. <лат.) ар кыл улуттун жана расанын эмгекчилеринин эл аралык тилектештиги. Пролетардык интернационализм.

ИНИША (ар.) жат жазуу (1920-жылдары колдонулуп, кийин пайдаланылбай калган термин).

ИНИШААЛЛА (ар.) дин. кудай буюрса, кудай кааласа. Иншаалла... Шамырбектей даткага сыйнат кылуу фарыз! — деп Бөрүбай молдо эки жагындагы отургандарга короздоно карады (К. Жантөшев). Иншаалда, эси жок үрөйү учуп, тизе бүгүп тосуп чыгат (Т. Касымбеков).

ИППОДРОМ (ор. <гр.) ат чабыш жана түрдүү мелдештер өткөрүлүүчү жай. Бул жерден ипподромдун аянты алаканга салып койгондой көрүнөт (М. Байжиев).

ИПТИДАИ (ир.) башталгыч, баштооч, баштоо. Эл арасына иптидаи мектептер ачылды (М. Абдукаимов).

ИРАДА (ар.) эрк, ыктыяр, насп. Келмек — ирада, кетмек — ижаза (макал).

ИРАСТА (ар.) 1. илгери Тавриздеги катар тизилген базар. 2. өтм. текче, бийик орун, сөрү. Ирастада отурган, Каасип экен, Ыргалым (Барпы).

ИРБИТ (ор. Ирбит) Ирбит шаары. Бул шаар азыр РСФСРдин Свердловск областында. Илгери бул шаарда чон жармакче болгон. Мына ушундан улам кыргыз арасында «жармакченин ирбит кези» деген сөз жайылган. Илгери Каркыра жармакчесинин кызыган келди да «Каркыранын ирбит болуп турган кези» деп аташа турган. Ал тургай «базардын ирбит кези» деп базар кызыган учурду да атаган.

ИРЕКЕТ (ар.) дин. намаз убагында бүтүлүү, жүтүнүү. Колун сууга салды эми, Кол дааратын алды эми. Эки ирекет багымдат, Канкорун шашпай окуп алды эми («Манас»).

ИРЕД, ИРЭЭЛ (ор. <англ.) темир жол. Армияга арнайлы, Жөптөдү ирелге. Биз да курал кармайлы, Качырып жоого кирерде

(Тоголок Молдо). Ирээл аттуу от араба келгенде, Таң калганмын кармап улам жакамды (А. Чоробаев).

ИРЕНДЕ (ир.) түш. диал. сүргүч кошпогуч курал; ранда, ыранда деп да айтылат.

ИРЕНЖИ (ир.) коңул калуу, коңул кайтуу, ыза болуу. Сенин бу кылыгың бизди иренжитти (сүйл.); ыранжи, ренжи деп да айтылат.

ИРЕЦ (ир.) 1. түс, өң. 2. чөп, к. ыран.

ИРЕТ (ар.) катар, кезек, белгилүү тартип.

ИРСААЛЫ (ар.) дин. китепче; дин ажаттары жазылган китепче. Дини анык эле календер экенине кийген кийми гана эмес, сол жагына асынган жыландын кабак сыяктуу башы, баштыкка салып оң жагына асынган «Ирсаалы» китеби, колундагы асамусасы, ийинине асынган жаман куржуну да күбө болгонсун турат (К. Жантөшев).

ИСМ (ар.) ат, адамдын аты. Исмниниз ким деп сурады (сүйл.), к. ысым.

ИСКЕНЕ (ир.) тешикчи. Искене менен жыгачты көздү (сүйл.).

ИСЛАМ (ар.) дин. ишенүү, берилүү (Мухаммед пайгамбар 7-кылымда түзгөн диндин аты); ислам м-н бирдей.

ИСЛАХ (ар.) реформа, өзгөртүү. Кийин жер ислах жүрдү. Бул тарыхый зор окуяны Минбай өз айлында революциячыл отряддар, кедилер менен бирдикте жүзөгө ашырыпты (Ш. Абдыраманов).

ИСЛАХАТ, ИСЛААТ (ар.) реформа. Айтылды калкка жер ислаат. Айтылды кеңеш мыйзамы. Айтылды далай масилаат (Т. Байзаков).

ИСМИ АГЗАМ (ар.) дин. улуу даражалуу ат. Кудайдын аттары аталган дуба. Түн ортосуна чейин исми агзам дубасынан бир нечесин кабаттап окуп, бир канча ырым-жырымдарды жасаган (К. Баялинов).

ИСПАРАС (ар.-ир.) дин. Иса пайгамбардын дининдеги, ошого табынуучу (христиан дининдеги). Испарастардын сыйынган үйүн, мусулмандын мечитин (Акбар султан) жанаша салдырган. Бир бирине үйүр алыштырган (Т. Касымбеков).

ИСПАРЕК (ир.) 1. өсүмдүктүн бир түрү (гүлүнөн сары боёк жасалат). 2. өтм. өзбектерде: оруктун бир сорту.

ИТ (кырг.) үй жырткычы, көбөк. **Ит балдак** — сууда чабак уруунун бир түрү. **Ит жандуу** — өтө эле чыдамкай. **Ит жатак кар** — ала-телек кар. **Ит жыгылыш** — тең жыгылуу же улам бири жыгылуу. **Ит урушу** — тартипсиз, баш аламан уруш. **Ит тартыш** — тиштеген бойдон тирешип тура берүү. **Ит оору** — жаман адат, өнөкөт болгон адат. **Ит чабак** — майда балыктын бир түрү. **Ит мурун, ит мурут** — тикенектүү, гүлдү жыгтуу өсүмдүк. **Ит арка** — ыңгымаксыз. **Ит карыбында** — ит катарында, ит жанында күн өткөрүү («карб» «жакы» деген маанидеги араб сөзү). **Ит ичкир, ит жегир** — жик-йиркенүүнүн бир түрү. **Ит караш** — арамзаа караш, тик карабай, жалтайлап кароо. **Ит кыял** — орой, корс мүнөз.

ИТААТ, ИТАГАТ (ар.) моюн сунуу, багынуу.

ИШАРА, ИШАРАТ (ар.) белги, ым. Адамга — ишара, айбанга — камчы (макал). Кудайрхан колунун учун биртике көтөрө ишарат кылып, Касым мич башыны тынчандырды (Т. Касымбеков).

ИШЕМБИ (ир.) аптанын алтынчы күнү (суббота). «Шенбе» байыркы парфия тилинен кирген. Ушул күндө колдонулуп жүргөн

иран-араб тилдеринен кирген күп аттары акыркы өмүрүн өткөрдү.
ИШТЕЙ, ИЧТЕЙ (ар.) тамакка көңүл чабуу, аш жегиси келүү.
 Спирт болсо колунузда. Оокат алдынан бир кашыкты «үп» этки-
 зши койсоңуз, ачылбаган ичтейдн көрөйүн («Чалкан»).

К

КААБА, КЕАБА (ар.) дин. Меке шаарындагы мусулмандар сыйына турган мечит (анын ичинде ислам динине чейин эле арабдар табынып келген кара таш бар. Бүткүл мусулман элдер ошол кара ташка карап намаз окушат). Имарат сандыкча формасында салынган. Шор дайрадан өтүм дейт. Мекен кааба жеттим дейт... Мадалинин сөзүнө, Менин көөнүм ишенбейт (Барпы).

КААДА (ар.) 1. салт, жосун, эреже. Карагай найза карматып, Бирине бирин өлтүрткөн, Каада менен жерге кир (Токтогул). 2. адат, өнөкөт. Каада менен тай союп, Атам мени жөнөтсүн (Тоголок Молдо).

КААЛА (ир.-кырг.) тилөө, көксөө, самоо. Калкымдын каалап калганы, Кабыланым айта салганы («Манас»). Кара Багыш Калматай, Каалап алды Жаңылды (Тоголок Молдо).

КААСИП, КАСИП (ар.) керт башка бүткөн сапат; даик, сөөлөт, көрк. Каасбия каасип боюнча, Бузулган жок, Биргалым (Барпы). **КААМЫТ** (ор. хомут) арабага, сокого чеккен аттын мойнуна кийгизиле турган моюнтурук. Каамытты оңдо, Кеминди койбо. Даяр болгун, Үчүнчү жаз — тойго (Шамей Токтобай уулу).

КААНА ЗАТ (ир.) колдо туулган, үйдө туулган ат (кыргыз тилинде көбүнчө «казанат» түрүндө жолугат), к. казанат.

КААР, КААП (ар.) ачуу, жин. Ал тыргоот калкынын, Катиндан койгон каны бар. Каарланса ал катын, Тогуз мин жандык алы бар («Манас»). Кудайдын кызын алдыкпы, Каарына калдыкпы? (Токтогул). Жаткан бир кудайдын каабы го, бу! (сүйл.).

КААРМАН (ар.) баатыр, эр жүрөк. Кыргыз калкы башка улуттардын кол астына карап келсе дагы ушу күнгө дейре өзүнүн кайраты, паныскөйлүгү, каармандыгы аркасында өзүнүн турмушун, жерин сактап келди («Эркин-Тоо»).

КААТ (ар.) 1. кургакчылык, эгин чыкпай калуу. Жаздыр-күздүр жүт болуш, Каатчылыктын белгиси (Эл ырлары). 2. өтм. жокчулук, жетишпегендик. Базарда каатчылык, бир кило эттин баасы муркийип. Өгүзүн сойду кемпир-чал: Адал малым ушу деп. Итке сүйрөп салбайлык, Каат болсо кышы деп (Тоголок Молдо).

КАБАДЫР (ар.) тынчсыздануу, тынчы кетүү, санаа тынбоо, алдн кабадыр боло элек курч кези, ууз кези (Ш. Садыбакасов); кабатыр болуу. Ага урунуп, буга урунуп жүргөндүгүнөн, эчтемеден көңүлү м-н бирдей.

КАБАП (ир. 1. шишке сайып чокко кактап бышырылган эт, жүрөгү күйүп алып учуу. Жүрөгүм кабап, боорум чок. Сүлдөрүм калды, дарман жок (Эл ырлары); кебез м-н бирдей. **КАБАР** (ар.) 1. айың, кеп-келече. Кабар түшүп эл келсе, Көкө-

төйдүн ашы деп. Журт кыжылдап термелсе («Манас»). 2. өтмө мааниде жооп. Кабар алсан болбойбу, Какшап жүргөн ырчыңдан (Барпы).

КАБАРДАР (ар.-ир.) жооп алган, ал-абалын билген. Кабар берем өзүнө, Кабардар болгун сөзүмө (Тоголок Молдо).

КАБАРЫЖ (ар.) дин. динден кеткен, динден бөлүнүп чыккан.

КАБАТЫР (ар.) тынчсыздануу, санаа тынбоо, тынчы кетүү. Кабатыр болбогула, биздикине эле түнөп алгыла, орун кенен, жүргүлө (Ч. Айтматов).

КАБИЛА (ар.) түш. днал. уруу, урук. Арабдар илгери кабила-кабила болуп жашаган («КМ»).

КАБИНА (ор.<фр.) атайы жабдылган бөлмө, мисалы: самолетто, автомашинада, ооруканада, телефон коюлган жана башка жерде.

КАБЫЗ (ар.) кармай калуу, тийүү, жел кармай калуу. Жел кабыз оору жолугуп, Жатып калды деп уктум (Эл ырлары), к. кооз.

КАБЫЛ (ар.) макул, макулдук, көнүү. Алмамбет айтып салганы, Айкөл Манас кабылан, Айтканын кабыл алганы («Манас»).

КАБЫЛАН (кырг.) арыстан, шер. Айкөл Манас кабылан, Каарданым калганы («Манас»). Душмандардан коргоого, Кабыландай жоого кир! (Ж. Бөкөмбаев).

КАБЫР (ар.) көр, бейит, моло. Кабырыма келгиле сейил куруп, Күлдүңөрдү жатайын дайым угуп. Каным менен гүл бакты сугарамын, Отоо чөбүн тирүүлөр көр жулуп (Т. Байзаков); камыр I м-н бирдей.

КАВАЛЕРИЯ (ор.<фр.) аттуу аскер, атчан кошуун.

КАВХАР (ир.) асыл таштын бир түрү. Аман бол, багыч ачылсын, Алдындан кавхар чачылсын (Эл ырлары). Келеринде дүйө, Бир туугандан ынаксын. Карангыда жарк эткен, Кавхар, жакт чыраксын (Токтогул); көөр, көөхар м-н бирдей.

КАГАЗ (ар.) жазуу түшүргүч жука зат. Кагазың оку, молдо, деп, Эр Сыргак айтты мындай кеп («Манас»). Аты калды өзү жок, Ак кагазда сөзү жок (Токтогул).

КАГАЗ КЫЯК (кырг.) гармоника, музыка куралы. Акыл менен чыгарган, Кагаз кыяк кармонду (Эл ырлары).

КАДА, КАДОО (ир.) шырпы, каскак. Таятасы кайсалап, кадага илген фонарын таап, жандырды (Ч. Айтматов). Карматып алып желдетке «Кара башын кесчи» дээр. Кадасына сайдырып, Ээрден тешиктер (Тоголок Молдо); калоо м-н бирдей.

КАДАМ, КАДЕМ (ар.) арың, из, бут, таман. Эки бутум тушалуу, Арбыбайт баскан кадамым (Токтогул). Кадамыңыз кут болсун, Каалап мында келипсиз («Манас»).

КАДАР (ар.) болушунча. Мүмкүн кадар колунуздан келген жакшылыкты аябаныз («Чалкан»).

КАДЕК (ир.) түстүү кездеме, ак болотнай. Ичти-тышты сегиз тон, Жака-жени тегиз тон, Ичи кадек, тышы бөз («Манас»). Барчалан байпак жоролуу, Ак кадек чылгоо оролуу («Манас»).

КАДИК (ар.) 1. алдамчы, митаам. 2. өтм. шек, күмөн, чочулаган. Абалап учкан сар эле, Менин көөнүмдө кадик бар эле («Сарынжи-Бөкөй»).

КАДИМ (ар.) эски, эчаккы, байыркы. Жакшыдан нуска тутпаган адам кадим кааланы биле албайт (сүйл.). Кадимден берки сыр найза, Карыга баатыр илгенн («Манас»),

КАДИМИ (ар.-ир.) 1. эски, эчаккы, байыркы; 2. өтм. баягы, так тура (сүйл.).

КАДОО (ир.) шырык, шырғыл. Сом туягы чаарадай, Қашка тиши кадоодой («Манас»).

КАДР I (ор.<фр.) кино тасмасындағы айрым сүрөт; кино тасмасынын бир окуяны ичине алган бөлүгү. Кадрдан көргөн сыяктуу (Эл ырлары).

КАДР II (ор.<фр.) бир мекемеде же ишканада иштеген кызматчылар; аскер бөлүгүндө дайыма иштөөчү жоокерлер.

КАДЫР I (ар.) күчтүү, кубаттуу. Кадыр алла кудаа деп, Жаратканга жалбарып («Манас»).

КАДЫР II (ар.) барк, баа, сый. Казактардын кан Көкчө, Кан Көкчөгө салам бер, Кадыр кылып кабар бер («Манас»). Оору кадырын соо билбейт, ач кадырын ток билбейт (ылакап).

КАДЫР АК (ар.) дин. кудурети күчтүү кудай, баары колунан келген теңир. Кадыр актын өкүмү, Кай бирөөн чынар кылыптыр («Манас»).

КАДЫР АЛЛА (ар.) дин. кубаттуу жараткан, күчтүү кудай. Кадыр алла кечирсин, Калса сөздүн калети («Манас»).

КАДЫР ТҮН (ар.-кырг.) 1. дин. адамдын тагдыры, бактысы ачыла турган түн (орозо айынын 17, 19, 21, 23, 27-сүндө адамга бакыт берилет имни. Ошол түндөрдү мусулмандар таң аткыча күтөтүшөт). Бул жаман сарым экөөбүз бүгүн уктабайбыз! — деди (Ж. Медетов). 2. өтм. бакыт, таалай, кешик. Жаныбарым, Буудан го киргиздин (Тоголок Молдо).

КАДЫР ШАРТ (ар.) дин. ишенимдүү муруттарына эшен тарабынан берилген күбөлүк кагаз, колдонмо кат, Колуна берип кадыр шарт. Эшен-сопу кылгандын, Ошентип келдеси келбейт эбише (Токтогул).

КАДЫРЫ ЖАМ (ЖАН) БОЛУУ (ар.-кырг.) тынчуу, санаасы тынуу, көңүлү жайлануу; ишенип коюу. Балким өзүм аман калсам ныз жам болсун. Аманга чыксаң, жерге кийрем, жерге бекинсен, асманга үйлөйм (К. Жантөшев).

КАДЫРДАН (ар.-ир.) сыйлашкан, көңүл бирге, жакын, ынак.

КАДЫРКЕЧ (ар.-ир.) сый билги, көңүлү жакын. Кабыланып берлиң аманат. Кадыркеч жене эсен бол («Манас»).

КАДЫРМАН (ар.-ир.) сыр билги, сыйлашкан, көңүлү жакын, дос. Каныкейдин сыры бар, Кадырманда угунар («Манас»). Кайрылып келип турамын, Кадырман журтум аманбы? (Токтогул).

КАЖАРЫ түр салынган сокмо таар (18-кылымдын аягында Персияда түзүлгөн династиянын атынан болуу керек). Боёгун жакшы бергиси, Ачык болот кабары (Тоголок Молдо). Жакшы катын туу түр кылат (Фольк).

КАЗА I. **КАСА** (ир.) жибек кездеменин бир түрү (эркектер селде оронгон, аялдар жоолук, элекек жасаган). Кажыганды зым-пыйткан. Желимден айтып берейин. Каза элекек зыңкыйткан. Келимден айтып берейин (Жеңижок). Калем тарткан сыядай, Каныч-

ды бир пас ырдайып. Каза жоолук жарашкан, Башынды бир пас ырдайып (Барпы).

КАЗА II (ар.) дин. 1. тагдырда жазган. Казасы жеткен өлбөйбү, Жараткан жазып койгон соң («Манас»). 2. дин. окулбай калган намаз. Бешим намазына чакырган азанчынын үнүн бейдаарат отуруп укту. Намазы да каза болду (Т. Касымбеков).

КАЗАЛ, КАЗЕЛ (ир.) лирикалык, сырдаштык, арман ырлар. Жаштарга калсын казалым, Даңкы кеткен далайга Чолпон-Ата мазарым (Токтогул). Сен деди — Камбараалы өмүр бою, Астейдил арнап сага казалдарын (К. Бобулов). 2. өтм. поэма. Байымбеттин казалы, Байит кылып жазалы (Тоголок Молдо).

КАЗАЛА (ир.) торгой. Көк чөптөрдөн шүүдүрүм кулап, Казала ырдап, күү чертти булак (Т. Байзаков).

КАЗАН (ир.) 1. күз, күз мезгили. Колхоздун иши казан болуп отоо, чабык, сугат. Дегеле миң иштин башы бир жолу кычап (Т. Сыдыкбеков). 2. өтм. жалбырак саргарып, мөмөлөр солуган маал. Мөмөсү алда качан казан болгон менеп бактын ичинде кыбыр эткен жан жок (Ш. Абдыраманов).

КАЗАНАК (ир.) 1. бастырманын алдындагы кичинекей бөлмө. 2. өтм. дин. көрдүн ичиндеги өлкү коюла турган оюк, көңдөй. Ал казанактын оозун бүтөдү да, чуңкуруна күрөктөп топурак төшөй баштады (Ч. Айтматов). Теңирберди көрдүн казанакына түшүп, андан наркы ичине кирип, текшерип чыкты (Т. Касымбеков).

КАЗАНАТ (ир.) 1. колдо туулган, колдо өскөн ат. Алтыска минсе жоорубас, Кара байыр казанат («Манас»). 2. өтм. кен пейил, мыкты, айкөл. Казак менен кыргызга, Казанат элем чабылган (Токтогул).

КАЗАП (ар.) зомбулук, зордук, каар. Байлардын өтү казабы, Өлгүчө чыкпайт эсимден, Залимдин кордук азабы (Барпы).

КАЗАТ I (ар.) 1. ислам дининин тазалыгы үчүн мусулмандардын жүргүзгөн согушу. 2. өтм. ак иш үчүн, алилет иш үчүн жүргүзүлгөн согуш. Ак чүчтө көйнөк, суу дамбал, Казатка кийсең, куп дамбал. Ондон камдап жүргөмүн («Манас»). Кыргыздар да кези келгенде аттанып казат жүрүп, кастышкан уруунун үйүн өрттөп, күдүн көккө сапырып... малын айдап кетчү экен (Ч. Айтматов).

КАЗАТ II (ар.), каза м-н бирдей.

КАЗЫ I (ар.) дин. ислам дини үчүн болгон согушта даңкы чыккан адам. Берди аларды бүгүн өлтүрсө казы, өлсө шейит (К. Жантөшев).

КАЗЫ II, **КАЗЫЙ** (ир.) шарияттын жобосу боюнча сурак жүргүзгөн сот. Бир кечте Нүзүп шаардын казынын чакырып алды (Т. Касымбеков).

КАЗЫНА (ар.) 1. мамлекеттин байлыгы, мүлкү. Казынын ачтырып, Балбандарды шаштырып, Алып чыкты бир куржун, Атаңдык эмес, пил куржун («Манас»). 2. өтм. байлык, асыл мүлк. Казына камдап, мол жыйна, Қайраты мыкты кол жыйна («Манас»).

КАЙ (ир.) мейли. Кай келсин, кай келбесин. Өзү билсин (сүйл.).

КАЙБАР (ар.). 1. тар. Мединага жакын жердеги эл орношкон жай (мурда анда жалаң еврейлер жашаган имни. 628-жылы Мухаммед басып алган). 2. өтм. азамат, эр, каркыбар, эр жүрөк. Алар карышкырга катылган кайбар итти жаңыча көз менен тим эле укмуш карашып, керемет көргөндөй маашырканып кайгышты (С. Жигитов). Кайбарлар айтканды кулакка илбейт (сүйл.).

КАПБАТ (ар.) ушак, айың. Каныкей үйүн бет алып, Кабылан

жолго салыптыр. Катарында кырк баатыр, **Кайбатын** айтып калыптыр («Манас»).

КАЙБЕРЕН (ар.-кырг.) 1. миф. көзгө көрүнгөн, адамдарды колдоочу эрлер. **Кайып** эрен, кырк чилтен, Колдогону бар экен («Манас»). 2. өтм. кийик. Кой жаныбар **кайберенден** бетер аска-зоопун күнөс түптөрүн кубалап, жукалтап кар, кыран жагына жүгүрөт (Ч. Айтматов). Кар үстүндө адам эмес, **кайберендин** да изи жок (К. Баялинов).

КАЙГУУЛ (монг.-кырг. хайхуул) чалгын. Карып калган бээден кайгуула минер ат туулбас (ылакап).

КАЙГУУЛЧУ (монг.-кырг. хайхуулч) чалгынчы.

КАЙЫЗ (ар.) этек кир, к. айыз.

КАЙЛЫК түш. днал. колукту (каз. калындык). Пазыла Темирдин этегине жабышып ыйлап, ала турган **кайлыгына** айтып бар деди (К. Жантөшев).

КАЙМАНА (ар.) 1. жашырын, сырдуу. 2. өтм. жаңдатып айтылган сөз. **Каймана** сөзгө кандайсың (Эл ырлары).

КАЙНАЛЫ (ир.) кара өрүк. **Кайналыдай** көзүндөн, Кантейин ширин сөзүндөн (Барпы). Көп пайдандан аккан суу, Көгөргөн дарак, **кайналы** (Барпы).

КАЙРАН (кырг.-монг. хайран) 1. эсил, чиркин, артык. Аккула жандап **кайранбы**, Атабыз Манас айткан сөз экен («Манас»). **Кайра** менен, Жасап алар болсочу (Токтогул). 2. өтм. кап! Аттигиний! Бах, кан **кайран** сөз (ылакап).

КАЙРАТ (ар.) эрдик, баатырлык, демдүүлүк. **Кайгыга** өңү азба болот өгөөдөй (ылакап). **Кайраты** бар азамат, Кара иш кылбай (Токтогул). **Кайрат** менен

созулган алыскы сургунду да **кайраткерлик** менен баштан өткөр-гөнү бизди тап калтырат (М. Абдукаримов).

КАЙРИ (ар.) башка, бөлөк, жат.

КАЙРЫДИГЕР (ар.-ир.) башка, бөлөк, жат. Улуу Алай чыгып жайласан, Анжиянга кыштасан, **Кайрыдигер** мейманды, Кан уулуң дай сыйласан (Эл ырлары).

КАЙРЫДИН, КАРА ДИН (ар.) дин. башка дин, бөлөк дин; ислам дининен башка дин. Даарат алып алайын, кыянат кылба, кайрыдын болбосон деди (Т. Касымбеков). Кара динден ак болуп, кашет ко, ошону суна кирет экен. Апысына өңчөй динсиздер, кайры-диндер чогулат экен го, атасы? (А. Убукеев).

КАЙРЫГАЧ (кырг.) түш. днал. кара жыгач.

КАЙРЫКЕР (ар.) боорукер, кайырымдуу, көңүлү жумшак. **Кайрыкер** бозой бирөөгө, Кара башын кор болбойт (Эл ырлары). **Кайрыкер** калктан экенсин, Кадырымды сураган (Эл ырлары).

КАЙРЫЯТ (ар.) болуптур, жакшы. **Кайрыят...** соо экенбиң!.. Бирок ал мени кармалаганда, мен аны кучактай алсам, сөзүң Лайли-Мажнундай болот элең (К. Жантөшев).

КАЙСАР (гр.-ар.) 1. тар. Биздин замандан жүз жыл мурунку Римдин чыгаан кол башчысы, саяси ишмери, чечен, жазуучусу, падышасы (тарыхта Кесарь, Цезарь деп аталат). 2. өтм. тайманбас,

баатыр, көшөрмө, кара көк, эр жүрөк. 3. өтм. ангүдүк, акылга салабаган, алды-деңдү карабаган, алаңгазар. Ал ошондой кайсар неме (сүйл.).

КАЙЫЗ-НИФАС (ар.) дин. ислам дининин жөрөлгөсүндө: «кайыз, айыз» — этек кир. «Нифас» — бала төрөлгөндө, бала төрөлгөндөн кийин келүүчү кан. Мындай жүрөктүүлөр менен ажы ары-бери айтышып келип, үй-бүлөсүнүн көзүнчө «кайыз-нифаска» токтоло турган. Шор теке молдо үй-бүлөдөн уялып, мукактанып отуруп калычу (С. Карачев).

КАЙЫЛ (ар.) макул болуу, моюнга алуу, чыдоо. Кантон болду Жаллабат, **Кайылбыз** жыргал заманга (Барпы). Бардыгына кайыл бол, бардыгына даяр бол (Т. Касымбеков).

КАЙЫМ I (ар.) көрүнгөн, жашырын, сырдуу. Бирде келет, бирде көздөн кайым болот (Т. Касымбеков). Эшик алдынан кайым ырдашкан эки ырчынын үнүн угуп, Айдарбек датка шашыла... (К. Жантөшев); кайып м-н бирдей.

КАЙЫМ II (ар.) дин. кыргыз тилинде дайыма: «кыямат кайым»; «акыр заман» м-н бирдей мааниде.

КАЙЫН, ГАЙЫН (ар.) араб алфавитинде «Г» тамгасынын аты. 1000 деген сандын ордуна жүрөт.

КАЙЫП (ар.) 1. миф. жашырын, көзгө илээшпеген, көрүнгөн, **Кайып** болуп көрүңбөй, Качып кетти Акшумкар («Манас»). Караса көзгө илинбей, Кайда экенин билдинбей, **Кайып** болду Семетей («Семетей»). 2. өтм. жапайы айбан, жат болуу, жапан болуу. Элимден качып кетип болдум кайып, Байларга малай болгон өзүмдө айып (Барпы).

КАЙЫР (ар.) 1. сооп иш, жакшы иш. **Кайыры** чайыр болуу (ылакап). 2. өтм. садака, тиленип алган нерсе. Ар-намысты ойлобой, Эл кыдырып, кайырым Сурап келе жатамын (Токтогул).

КАЙЫР-КОШ! (ар.-ир.) аман тургула, жакшы калгыла соо болгула! Алтымыш вагон бир тиркеп, Алып учкан паровоз. Айлымдан кетип баратам, Агайын-тууган **кайыр-кош** (Ч. Айтматов).

КАЙЫР-САДАКА (ар.) дин. сооп иш үчүн берилген нерсе. **Кайыр-садака** бул дүнүйөдө да, тиги дүнүйөдө да жанга аралжы болот (К. Жантөшев).

КАЙЫР-САКАБАТ (ар.) дин. бечара-карыптарга садака берүү; колунда жокторго кайрылышуу. Артында калган перзенттери дайыма куран окуп, **кайыр-сакабат** бергендердин мындагы ата-эзелери бейиш төрүндө, гүлперилер жанында (Ж. Мавлянов).

КАК (ир.) 1. кургатылган жемини, 2. катып калган, кургак калган нерсе. Курут как кургактыр (сүйл.).

КАКААР (ар.) ачуу, ызгаар. Кардын **какаары** бар (ылакап).

КАКАЙ (монг. гахай) чочко, доңуз, каман. **Какайдан** канча сойсуң деп, Ак чучугун күрүчтөп, Азыр кылып койсуң деп («Манас»). Жолдон ага жолугуп, Жоболоңду салыптыр. Качырса койбос **какай** го, Дагы бирди чалыптыр («Манас»).

КАКАН (монг.-кырг. хақан) аким, улук, эң жогорку аким. **Каканчылуу** Бээжиндин Калдайынын уулу элем («Манас»). Касташканым — **каканчыны**, Басташканым — бакбурчун («Манас»); кан м-н бирдей.

КАКАНДОС (кырг.) жаны бүткөн үйдүн тою (өзб. какандык). Карабайдын ушул үйү бүткөндө анын **какандосуна** барып келген күнкү таңдана айткан апасынын бул сөзү азыр анын кулагына дагы угулгансыды (Ж. Мавлянов).

КАКШААЛ (кырг.-монг. хагшал — ажырашкан) 1. кургап калган, катып калган. Агып-агып, бир ээн аралга чыгып калган какшаал окшоп, минтип бөтөн жерде жүрөбүз (Т. Қасымбеков). 2. өтм. куруп калгыр. Ак жылдын уусун сээп, тилкелерди байлап салайып, какшаалдар?! (Т. Сыдыкбеков).

КАЛ I (ир.) мен. Көзүндө кара калы бар, Жүзүндө жаман заары бар («Манас»). Сакалдын көркү чалда бар, Сулуунун көркү калда бар (Токтогул).

КАЛ II (кырг.-ир.) эгин сактоо үчүн төрткүл кылып казылган кең чуңкур, ороо. Караса көздүн чуңкуру, Казылган кал ороодой («Манас»). Ошо жылы (эгин) каптар түгүл ороого батпай калганда, Балтабай короо ордундай кал казып куйган, канча кап экени чечелген эмес (С. Өмүрбаев).

КАЛАА (ар.) 1. сепил, коргон, 2. өтм. шаар. Кабылан Манас сөзүмдү үк! Башалуу калаа жер мына, Башымды кескен мен мына («Манас»). Жаман тору кантти экен, калаада оной менен жем-чөп да табыла койчу эмес эле (Ч. Айтматов).

КАЛА (ир.) 1. түш. диал. эгин, дан. Ынтымагы бар элдин, Калага карды ток болот (Барпы). 2. түп. диал. дан түрүндө тегирменге төлөнө турган акы. Тегирменге кала бериш керек, андан көрө жаргылчакка тартып алган жакшы эмеспи (Ч. Айтматов).

КАЛАБА (ир.) 1. жеңиш, жеңип алуу, үстөм болуу. 2. өтм. чатак, чыр, жаңжал. Бул баланын калабасы Аябай арбын көп болду (Тоголок Молдо). Стам менен хан Ормон, Каргашалуу манаптын, Калабасы чоң болгон (Тоголок Молдо); калба м-н бирдей.

КАЛАЙЫК (ар.) эл, журт. Найзанын башы чабышар, Адамдын башы кагышар, Калайык батпай турушар («Манас»); калк м-н бирдей.

КАЛАК (кырг.-монг. халаг хохой!) ысык, күйдү! Калак, калак! деп ичин басып секирип жүрсө, ...«чала сага, чала!» деп күлө бериптирмин (Ч. Айтматов).

КАЛАМ, КАЛЕМ (ар.) 1. жазуу куралы. Калам алдым мен колдо, Кабар берем оң-солго (Тоголок Молдо). Мен киммин? Мен бир акын жаман сары, Колунда койкоңдогон калем сабы (Б. Сарногоев). 2. дин. адамдын тиричилик тагдыры жазылган кудайдын китеби. Байга бакыт, кедейге Шорду жазган каламды айт (Барпы). Как талаала калганым, Каламдан жазган шор бекен? (Токтогул).

КАЛАМИ-ШАРИФ (ар.) дин. куран, ыйык сөз. Бу дүйнөндү, куранды эки колдоп, өңүндө ирени чүпү, дубанага сунду (Т. Калдым беле... (А. Саспаев).

КАЛАМИП, КЕЛЕМЕ (ир.) жол-жол кездеменин бир түрү (ил-дан). Көйнөгүн кызыл каламип, Манаптагы «келеме жака» да ушундарттын алами (Эл ырлары). Көрмөйүңө таркабайт, Көкүрөк Кашаттын башы болжолум, досум (Эл ырлары).

КАЛАН (ир.) 1. улук, жасоол башчысы. 2. шаар башчысы. Жүз башкарган казы, калан, муфтуга, Каяша айтса жүйө сөзү жапа бар (А. Чоробаев).

КАЛАС (ир.) кутулуу, бошонуу, моюндан сакит кылуу. Өмүрүңчө тооп деп, Акиреттин камын жеп, Калас болгон күнөөдөн

(Токтогул). Алас, алас, алас! Балакеттен калас! (эски ишенимдеги ырым).

КАЛБА (ир.) 1. жеңиш, үстөм болуу. 2. өтм. жаңжал, чатак, уруш, калайман. Кара кытай Жолойдон, Катуу калба чыр чыкты («Манас»). Кайдыгер элдин берген баасына да, калбалуу дүйнөдөн да жок кабары. Сезилет жашоо даамы азыр ага бир гана сүтү болуп ак маманын (С. Жигитов).

КАЛБААТ (ар.) 1. ийкемдүү, жөндөмдүү. 2. өтм. чыдамдуу, баардаштуу, мыкты. Күрөң жоон сөнгөктөрү көктүн тирөөчүндөй тизесинен жерге батып, эчтемени кенсбей калбаат (Ч. Айтматов); калыбет м-н бирдей.

КАЛБЫР (ир.) арпа-буудай тазалагыч элек, кум-топурак элегич. Сөзү арбын чечендер, Жазгы жааган жамгырдай. Төгүп турар аябай, Буудай салган калбырдай (ылакан).

КАЛДАЙ I (монг. галдан) калмактардын хун-тайшысынан (коң таажысынан) чыккан Галдан. Кара чоктуу калмактын Калдайынын уулу элем. Калжыраган Чубак кул, Качан Нойгуттан келген кул элем («Манас»).

КАЛДАЙ II токоч, нан, калама. Таң атса берет бир калдай, Кең кирсе берет бир калдай. Бириктирсе экөөнү Араң болот бир нандай (Барпы).

КАЛЕМ (ар.) жазуу куралы; калам м-н бирдей.

КАЛЕМПИР (гр.-ир.) кызыл мурч. Калемпир менен суулаган, Тартса адам уулаган, Насыбайын тартышып («Манас»). Калемпир ачык түз болбойт, Эзелки ийри түз болбойт (ылакан).

КАЛЕНДАРЬ (ор.-лат.) 1. жылдын ичиндеги күндөрдү эсептеп чыгаруу системасы. 2. жылдын ичиндеги күндөрдү, айларды көрсөткөн таблица же китепче. Жазып жаткан ырынын, «Жашашың» азайды. Календарды карабай, Кадимки акын атанды (Б. Сарногоев).

КАЛЕНДЕР (ир.) 1. дин. дүнүйөдөн кечкен адам, селсаяк, дербиш. Бир календер түркүн ташты тагынып, «Я, алла!» дейт жаратканга жалынып (Т. Байзаков). 2. өтм. тилемчи, дубана, кайырчы. Календер, мискин, думана, Бириң мындан калба деп («Манас»).

КАЛЕНДЕРКАНА (ир.) дербиштер, календерлер чогулуп жашаган үй. Каада билип көрбөгөн, Каралыктын боруну. Календеркана барыңыз, Конок, болсон ошондон, Кошулуп орун алыңыз («Манас»).

КАЛЕТ (ир.) ката, жаңылыш. Сөзүңүздүн калети жок: мына көзү өтгү эле, баскан, турганыбыз баары эле Ленин менен болуп жатпайбы (Ч. Айтматов). Кичи пейил асыл адам. Кайрымында калет жок (М. Абдукаримов).

КАЛИЙ (ор.-ар.) шакардуу металлдардын тобуна кирүүчү химиялык элементтин бир түрү. Калий жер семирткичтери.

КАЛИЛ (ар.) жандай дос, чыныгы дос.

КАЛИМ (ар.) маектешүү.

КАЛИТ (ир.-гр.) түш. диал., к. килит.

КАЛК (ар.) эл, журт. Алтынды жыйнап таш кылдым, Ушу турган калкыма Тентигенди баш кылдым («Манас»). Калктын баары дүңгүрөп, Кан Манас көздөй басты эми («Манас»); калайык м-н бирдей.

КАЛЮРИЯ (ор.-лат.) жылуулук санынын бирдиги. Калориялуу тамак-аш. Калориялуу көмүр (жылуулугу күчтүү көмүр).

КАЛПА (ар.) 1. дин. исламдын жолун жолдогон адам. Анык

балаа бай-манап, Адамзатка жармашкан. Эшен, калпа дагы бар Бай-манапты жандашкан (Токтогул). 2. өтм. илгерки эски мек-тепте староста (окуучулардан коюлган).

КАЛТА (ир.) 1. баштык, дорбо. Эшен менен энчилеш, Калпа болот дечү эле. Аркасында асынган, Калта болот дечү эле (Токтогул). 2. чөптөк. Теш калтага кол салды (сүйл.). 3. өтм. китеп баштык. Баласынын китеп калтасын колуна берип, мектепке жөнөттү (сүйл.).

КАЛТЕК (ир.) 1. үбөлүк, жумуру жыгач. 2. чыгырык (оордукту көтөрө турган). 3. таяк, союл. Далайы калтек жедирген онбогур («КМ»), к. келтек.

КАЛЧА 1. тар. Памир өрөөнүндө тоо жамына жашаган ирандыктар калча (галча), өрөөндө жашагандар тажик деп аталган. Калча деген калкы бар, Калча жайын сурасаң, — Кыргызга жакын каркыбар («Манас»). 2. өтм. кочкор тумшук, айбындуу, багалчак ооз, жар кабак («Манас»).

КАЛЫ (ир.) килем. Кыргыз тилинде «калы килем» болуп айтылат. Конгуроосун тактырып, Калы килем жаптырып («Манас»). Калы килем жаптырып, Жүктөтпөдүм ботойду (Тоголок Молдо).

КАЛЫБЕТ (ар.) 1. ийкемдүү, зээндүү. 2. өтм. көтөрүмдүү, салгармалары менен коммунисттик курулуштун таламдарына кызмат мактуу, оор басырык. Жазуучуларыбыз өздөрүнүн калыбеттүү чыккылы керек (М. Буларкнева).

КАЛЫЙПА (ар.) тар. 12-кылымга чейин Араб халифтигинин башкаруучулары. Калыйпадан кат алган, Он эки пирге кол берген («Манас»). Каалап келдим дининди, Калыйпа-султан пиринди («Манас»).

КАЛЫЙЧА (ар.) ара туулган.

КАЛЫП (ар.) кеп жыгач; кеп, форма. Сынып калган канатын, калыбына салганы («Манас»).

КАЛЫС (ар.) 1. чыныгы, таза, чыныгы жүрөктөн берилип. 2. өтм. адилет, баарыга тең, эч кимге жан тартпаган. Толуп жаткан сан карысын («Манас»).

КАЛЬ (түш. диал. кяль) таз, кашка баш. Кызы талак каль кул деп, Өз башыңды бил кул деп («Манас»). Тентиген аксылык! Каль! Аны ушу сөздөр жылан болуп чакты (Т. Касымбеков). Мына ушуну эстегенде мунун көзү капталап кетти, тиши кычырап, жаак тарамыштары түйүлүп, жоосун көргөн жырткычтай («ар!» эткени угулду: Аа, Мадраним кал! Сени элеби (С. Өмүрбаев).

КАЛЬЦИЙ (ор.-лат.) химиялык элементтин бири. Күмүш сыяктуу жалтырак ак металл.

КАМ I (ар.) чара, аракет, убара. Көкчө мындай деген соң, Көпчүлүк камын жеген соң («Манас»). Кам кылбаган адамга, Мал тукуму аз калат (Тоголок Молдо).

КАМ II (ир.) 1. чийки бышпаган, дүмбүл. Төрт түлүк малың гөн, чала. Бутумдагы кам чокой, Жыртылганын карагын (Барпы). 2. ийленбеген, өңдөлбөгөн. Эгер кокус түнкүсүн жамгыр же кар жааса, кам кайыштын баары суу болуп эзилди калбайбы (Ч. Айтматов).

КАМ III (ир.) кайгы, убайым. Кам жебеген адамдар, Кайгырбай жата берет да (сүйл.).

КАМАЛ (кырг., эск.) сепил, коргон, түрмө. Каардуу залым ко-

лунап, Качып чыктым камалдан (Токтогул). Жамбашымдан сыз өтүп, Жаттым түрмө камалда (Токтогул).

КАМБАР, КАМБАР АТА (ар.-кырг.) жылкынын пири, колдоочусу (Камбар — Аалынын дуулдун баккан адам. Кийин анын аты жылкынын пири маанисинде колдонулуп калган). Кана, Гүлсарым, Камбар атаң жар болсун. Үмүттү актай көр, — деп кобурап турду Танабай (Ч. Айтматов).

КАМ-ГАСА (ар.-ир.) кайгы, сары убайым. Сагынган уулум келген кам-гасадан кутулдук («Кыргыз эл жомоктору»).

КАМГҮН (ир.) капалуу, кайгылуу, кабагы салыккы. Камгүн болуп абыдан, Капалуу түрдө туруптур (фольк.).

КАМЕК (ир.) чала бышкан дарбыз же коон. Биз болсок эмпе, жашпыз деп ойлосоң да, мазабыз эшек базардай, баабыз камектей болуп калды (К. Жантөшев).

КАМЕРА (ор.-лат.) 1. түрдүү мекемелердеги атайын бөлмө. Багаж сактоочу камера. 2. кандайдыр бир прибордун, жабдыктын ичиндеги көндөй, боштук. 3. топтун, шинанын ичине коюлуучу жел толтурулгуч түтүк.

КАМКА (ир.) жибек кездеменин бир түрү. Калаадан алган камка тон, Базардан алган барча тон (Эл ырлары).

КАМКОР (ар.-ир.) 1. сарамжалдуу, камылга кылуучу, коргоочу. 2. сооротуучу, көңүл айтуучу, жубатуучу.

КАМКӨШ (ир.) бош, эптеп эле. Эң эле камкөш байлаган экен, ат бошонуп кетти (сүйл.).

КАМПА (кырг.) эгин сактагыч үй. Кампадагы арпадан, Чакалап жем илесин. Ортодогу аттардан Тандап жорго мннесин («Чалкан»).

КАМСУП (ир.) саргыч, ак кездеме. Одурайган сары камсуп көйнөгүн шымданып алыптыр (С. Өмүрбаев); камсуп, камсуп м-н бирдей.

КАМЫР I (ар.) көр, өлүк коюла турган жай. Кан атаңдын чоң камыр, Чоң камыр көздөй чү коюп, Качып берет Желмаян («Манас»).

КАМЫР II (ор. камера) бөлмө, жүрө. Токтогул илгери түрмөнүн камырында көп жыл отурду (сүйл.).

КАМЫР III (ар.) ундан жуурулган масса. Камыр жууруп, боорсок жасады (сүйл.).

КАМЫР ТУРУШ (ар.-ир.) ачыткы, ачыткыч, кычкыл камыр. Камыр туруш издеп чыкпадым беле. Камыр турушунар барбы? (Т. Сыдыкбеков).

КАН (кырг.-монг.) аким, улук, эң жогорку аким («какан», «каган» деген сөздөрдөн кыскарган. Бул сөз менен кытайдын падышасын да атай турган болуп кеткен). Кан Манастын тушунда, Телки таптап куш кылган («Манас»). Канды кудай урарда, Калына жаман кас болот (Токтогул).

КАН ЗААДА (кырг.-ир.) кандын баласы, кандан туулган. Качырганын куткарбас, Карчыга кара куш эле, Кан заадабыз ушу эле («Манас»).

КАНААТ, КАНАГАТ, КАННЕТ (ар.) топук, ысап, ыраазы. Канаат карын тойгузат деген сөз бар, Кайгырбай, жокчулукка коёт чыдап (Тоголок Молдо); каннет м-н бирдей.

КАНАВАЙРАН (ир.) талкаланган, кыйраканы чыккан. Күл, Күлө түш. Жарым эс. Жети атаң мекен кылган өлкөн канавайран

болуп жатса, кайсы ырысына күлөт экенсиң? — деди Исхак жай (Т. Касымбеков).

КАНАЛ (ор.<лат.) 1. казып жасалган чоң өстөң. Канал казып, суу акса, калк үчүн болор пайдасы (сүйл.). 2. өтм. жол, икма. Сүйлөшүүлөр дипломатиялык каналдар аркылуу жүргүзүлдү («Сов. Кыргыз»).

КАНАЛИЗАЦИЯ (ор.) булганч сууну чогултуп алып кетүүнү, аны тазалоону, зыянсыздандырууну ишке ашыруучу жер алдындагы каналдар, түтүктөр жана башка санитариялык-техникалык курулмалар системасы.

КАНДАГАЙ (кырг.-монг.<монг. хандагай) 1. бугунун териси. 2. бугунун же эликтин терисинен жасалган шым. Кандагай шымды алганы, Кан Кошойдун колуна, Алып бере салганы («Манас»). Кандагайга каптаган, Кара боюн чаптаган («Манас»).

КАНДАК, КАНДЕК (ар.) аң, ор, кемер. Кайрылар тууган жок болсо, Кандекте калат кайран баш (Тоголок Молдо). Өпкөгө найза орноду, Калмактардын Ажааны, Кандекке жатып сойлоду («Эр Солтоной»). Таштаны, берети баланын оюнуктарындай болгон эмелеринди, Бер мага кандекке көмөйүн (Ш. Бейшеналиев).

КАНДАЛА (кырг.) кене, жөлөк, адамдын канын соргуч минте, Залин падыша тушунда, Кандалага талатып, Түрмөдө жатты дай жан (сүйл.). Кандала чакса, бүргөгө ыйлап көрүшөрсүң (макал).

КАНДИДАТ (ор.<лат.) 1. шайланууга, ишке дайындалууга же бир уюмга алынууга белгиленген адам. СССР Жогорку Советинин депутаттыгына кандидат. 2. кенже илимий даража. Филология илимдеринин кандидаты.

КАНЖА (кыт. ганцзы) чылым тарткыч түтүк. Кочурбайдын чоң канжа, Кол ыштыктай буркурап («Манас»). Кыжырланып калганда, Канжа тартып алганда (А. Чоробаев).

КАНЖАР (ир.) эки миздүү бычак. Ак канжар жанда шыгырап, Ач арстандай ыгырап («Манас»).

КАНИЕТ (ар.) топук, ысап, барга ыраазы. Каниет карын тойгузат, каниетсиздик жалгыз атын сойгузат (макал). Бирок балда деп, атанын күмбөзүнө бугунун мүйүзүн белги кылып коймой болот (Ч. Айтматов), к. канаат.

КАНИМЕТ (ар.) 1. жоодон түшкөн олжо. 2. өтм. ыраазы болуу, топук кылуу (арабдын «канагат» деген сөзү менен алмашып калтогул). Канимет кылам кубанып, Кайрылып туурга конгонго (Токтогул). Баягынын баласы дедирип, тирүү жүрсө, ошо канимет биз-ге (Т. Касымбеков).

КАНКОР I (ир.) бийлик башындагы аким. Бир кезде түрк султандарынын наамы болгон.

КАНКОР II (ир.-кырг.) кан ичкич. Канкор душман, кандуу тиш, Келсең, тийсең учтуу шиш (Барпы).

КАНКОР III (монг.-кырг. хонхор) айкөл, ак пейил, ак көңүл. Канкор Манас өлгөндө, Калк жыйылып көмгөндө («Манас»). Кез без өткү, кендир бел, Кечүүдө көрдүм Калчаны, Канкор сенин айылдан. Сынабалым канчаны («Семетей»).

КАНСУП, КАНСУРУП (ир.) саргыч ак кездеме.

КАНТ (ар.) таттуу, чакма шекер. Кары кемпир-чалдарга, Кант салган кара чай кызык (Токтогул).

КАНТКОМ (ор.<фр.) кантондук комитет, кантонду башкаруучу

чу адам. Дегинкисин кызматтан алынарын ал өгүнү канткомго чакырылганда эле билген (К. Акматов).

КАНТОН (ор.<фр.) жердин чалгайына, чарба-тиричиликтин шартына карай бөлүнгөн аймак, район. Кантон болду Жалал-Абад, Кайылбиз жыргал заманга (Барпы).

КАҢ I (кыт.) полдун асты аркылуу өткөрүлгөн мор м-н жылуучу курулма. Бул дунгандардын үйүндө болот. Каңга жатып уктадым, абдан ысык болот экен (сүйл.).

КАҢ II (кыт.-монг., монг. гаң — тешик, жарык) канылтыр идиштердин типшин калай менен бекитүү. Канылтыр идиштердин тешилген, жыртылган жерин бүтөй турган калай же коргошун. Чаянектин каны чыгып кетти (сүйл.).

КАҢ III (ир.) 1. дудук, дудук туулуу, тубаса дудук. 2. өтм. түш. дилал. ман болуу. Ак Жайнак сени деп жүрүп, Акылым айрап тап болду, Алмадай башым каң болду (Барпы).

КАП (ар.) араб алфавитиндеги 24-тамганын аты. 100 деген сандын ордуна жүрөт.

КАП ТООСУ (ар.-кырг.) 1. миң. бүткүл дүңүбөнү чулган алган тоо (тоо араб алфавитинде «каф» тамгасына окшош болгондуктан ушул ат пайда болгон дешет). Капастуу торго чалынып, Кап тоосун көздөй дөө кетти. Калкынан бир тай миңе албай, Калырлуу ботом жөө кетти.— деп Урум боздоп кошуп келет (К. Жантөшев). 2. өтм. өтө чоң. Кап тоосундай чоң Манас, Аккула катуу чуркап бузгунса, Учуп кете таштаган («Манас»).

КАПА I (ир.) кайгы, ыза. Канымдын көзү жоголсо, Алакандай кайран эл. Муну капа кылбай ким билет? («Манас»). Карабады жашыма, Капа түштү башыма (Токтогул).

КАПА II (ир.) үп, ысык, тумчукма, дымыккан. Кенедей жел тийбеген капа жер экен.

КАПАДАР (ир.) кайгылуу, камдуу. Кайгыртып мени ашык жар, Капалар кылды быйыл жай (фольк.).

КАПАС (ир.) тор, камак. Адам картаят экен, бирок көңүл чиркин ага моюп сунбай, капастагы канаты менен чапкылаган куштай кээде талпынып-таншып алат тура (Ч. Айтматов). Капаста антип жүрсөм да, Тилегим жалгыз баламда (Токтогул).

КАПАТ (ар.) кордук, ызалык, намыс. Анда Көкчө кеп айтат: Айтайсыңбы көй төрө, Азырчу кулду соо коюп, Адырайып олтурбай, Баярыңды капат алсын бу көрө! («Манас»).

КАПИЛЕТ (ар.) бейкуттук, байкоосуздук. Капилет уйку түн менен, Жер жарыгы күн менен (Барпы). Эми эл мүнкүрөп турган чакты маалдап, капилеттен кол салды (Ч. Айтматов).

КАПИТАЛ (ор.<фр.-англ.) 1. капиталисттик коомдо эзүү мамилесин туюнтуучу экономикалык категория; кошумча наркты түзүүчү нарк. Өнөр жай капиталы. Финансылык капитал. 2. өтм. акча, көп акча.

КАПИТАН (ор.<фр.) 1. офицердик наам жана ушундай наам бар адам. Менин аскердик наамы капитан, комбат болгомун,— деп сыймыктуу күркүрөп айтты. — Демек сага буйрук берүүгө акым бар (С. Жигитов). 2. кеменин командирин. 3. спорттук команданын жетекчиси. Футболчулар командасынын капитаны.

КАПКАН (монг. хавхан) аң уулоо куралы.

КАПСЫЛАЗАМ (ар.) дин. жолоочуларды, башка элде жүрүүчүлөрдү колдоочу олуу. Кайтып келди Токтогул Капсылазам жар болуп (Токтогул).

КАПСАЛАҢ (ир.) эрте жаз, үзүмчүлүк маал. **Капсалаң** болбой жут болбойт, Кара өзгөй болбой доо болбойт (ылакап).

КАПТАГАЙ (монг. хавтгай) 1. жапайы төө, 2. энчилүү ат. Атамдын аты **Каптагай**, Армандуу болдум бир далай (Тоголок Молдо).

КАПЫЗ (ир.) акың, көп ырды жат билген адам. Ал акырын эңкейип, капыздын этегине тооп кылды (Т. Касымбеков); аңыз м-н бирдей.

КАПЫЛ (ар.) кабарсыз, ойдо жок, бейкут. Караңгыда көз тапкан, Капыл жерден сөз тапкан («Манас»).

КАПЫР (ар.) 1. башка диндеги, мусулман эмес. Жолобоймун рине каршы жүргөндү капырга («Манас»). Эми хазиретинин амни-2. өтм. куу, митаам, оңбогур. Капыр абышканын билбегени жок, деп сырттан сүйлөп калар эле («КМ»).

КАПЫРАЙ (ар.-кырг.) укмуш ай, шумдук ай! Карап турсам, капырай, Кандкорум ук жайма-жай, Каңгыган эрдни шору экен («Манас»).

КАПЫЯ (ар.) сырдуу, жашырып, тымызын, билдирбей. Караңгыдан көз тапкан, Капыядан сөз тапкан («Манас»). Капкайдагы сөздөр менен Тоту Сакадайды капыялап, кааршй баштады (К. Жан-төшөн).

КАР I (ир.) эшек. Астындагы Аксаргыл, Атка кылып өкүмдү. Эмне үчүн бул карды, Албадым деп өкүндү («Манас»).

КАР II, КОР (ир.) жапаа чегүү, кем болуу, азап тартуу. Бирде жигит кар болот, Бирде жигит бар болот, Бирде жигит көр **КАРА** (кырг.) түстүн, ырандын бир түрү.

Кара аш — шерменде, бетбак. **Кара борон, кара кесек** — майы жок жөнөкөй, алпечтебей өстүрүлгөн. **Кара жаак** — жогорулап кеткен кыз. **Кара жама** — тиш өзүнөн өзү күбүлүп калган, жашы желип — желини сүткө толбой тууган кой. **Кара жол** — чоң жол.

Кара жүрөк — ичи арам, коомдук түзүлүшкө каршы адам. **Кара кагаз** — Улуу Ата Мекендик согушта курман болгон жоокер жемал. **Кара өпкө** — эчкинин ылаңы. **Кара дыйкан** — жөнөкөй дыйкан.

Кара тумоо — грипп. **Кара эгин** — арпа, буудай, күрүч. **Кара чай** — сүт катыктабаган чай. **Кара кылуу, кара тутуу** — эш кылуу, медегер, таяныч кылуу. **Кара тааныбаган** — сабатсыз. **Кара сан** — уйдун өлөтү, ириң чайлаган, ириң баскан оору.

КАРА БАЙЫР (кырг., эск.) (кара — мал, байыр — үйүр) колдо туулган, колдо өстүрүлгөн ат. Мыкты аттын сыпаты. Кыргыздар өздөрү тукумдаткан ат. **Кара байыр, казанат, Калбыр өпкө, жез билек** («Манас»).

КАРА БУУРА (ир.) тогонду, дарыяны, каналды бөгөө үчүн колдонулуучу материалдар. **Кара бууранын** узундугу өзөндүн энине жараша болгон. Аны камыштан, куурайдан, караган-бутадан энине лап жасап, таш аралаштырып, кагылган казыктар менен бекиткен. Бир нече кабаттап коюп, өзөндү бөгөгөн. Азыр да түштүктө дыйкандар бул ыкманы колдонот. Жүргүн Керимбек, тигил чогойно-куурайлардан кара буура кылып келбесек, мунун байланы турган

жоо болбой калды. Бейшелер эки чон кара буураны тукка көтөрүп жеткиришти (А. Абакиров).

КАРА ДИН (ар.) ислам дининен башка дин. **Кара динден** ак болуп, Калмактан качып жат болуп («Манас»).

КАРА КҮРТ (кырг.) кунда курт, уулуу жөргөмүш. Эгин чаап жүргөндө Тойдукенин кара курт чагып, эс-учун билбей жыгылган (Ч. Айтматов).

КАРА МООР (кырг.-ор. моор — море, Чёрное море). **Кара деңиз**. Жетиген жагы **Кара моор**, Калың кыргыз журтуна, Кабат келген бул бир доор («Манас»). Моордун кара көлүнөн, Песоктун жазы чөлүнөн («Манас»).

КАРА САН (кырг.) уйдун өтө коркунучтуу жугуштуу ылаңы. Кээде кой-эчки да ылаңдайт. Малдын ар кайсы жеринде кычыраган шишикти пайда кылат.

КАРАЖ (ар.), к. кыраж.

КАРАЖАТ (ар.) чыгым, сарп кылуу. Көп каражат жумшап, үй салды (сүйл.).

КАРАК (кырг., эск.) ууру, талоончу (тат. карак — ууру). **Кара** ктың кирип сөзүнө, **Кан** куюлду көзүмө (Барпы).

КАРАЛ (кырг., эск.) кул, малай. Оомалуу-төкмөлүү дунүйө деген ушул экен, Каныбек! Бир кездерде үйгө кирип тамак ичүүгө зар болуп, эчен жылдар шингимде карал болуп жүрдүң. Сенин кадыр-баркыңды билгеним жок (К. Жантөшев). Ит көрбөгөн кордукту (Естай) көрүп, кичине кыр тарта баштагандан кийин Төлөнгүт байдын ирегесинде жүрүп, ага карал болот (Ш. Садыбакасов).

КАРАМ (ар.) 1. дин. исламда тыюу салынган. 2. өтм. бузук, тескери, жаман, ыпылас. Жупуну өскөн карапайым кишилер. Баспагандыр карам ишке кыл аттап (С. Эралиев); арам м-н бирдей.

КАРАНТИН (ор.-фр.) жугуштуу оорулар тарап кетпес үчүн, оорулуу адамдарды, айбандарды бир жерге бөлүп, аларга катышууну токтотуу.

КАРАП (ар.) 1. кыйракан, талканы чыккан, бүдүнгөн. Каны залым болсо, калкы карап болот (Тоголок Молдо). 2. өтм. жаман, оңбой калуу. Аны таппасан ишин карап болот, — деп Алдигенин жекпире өтүп кетти (К. Жантөшев).

КАРАПТА (ар.-кырг.) оору адамдын жалаң суу иче берип, суугу ашынып, жөөлүй башташы. ден соолугу бузулду, оорусу күчөп кетүү. Мындан бир нече жыл мурун Күлдандын энеси караптап, эки көзү караңгылап көрбөй, оозунан көбүк агып, тилден кала баштаган (К. Жантөшев).

КАРАР (ар.) 1. тынчуу, токтоп туруу, аялдоо. Жылпыштап айтканында алалы жок, Токтолгон бир өзүңдө карары жок (Тоголок Молдо). 2. өтм. чечим, токтом, коолу. Өкмөттүн чыгарган карарын элге окуп түшүндүрдү («Эркин-Тоо»).

КАРАСАЙ (кырг.-монг. харацай) карлыгач.

КАРАЧА (ар.) кыргыз тилинде дайыма «доомат» деген иран сөзү менен бирге айтылат («доомат», «тухмат» — жалаа, док кылуу). «Караңанын дооматы» — бир заманда кыргыздын көкөйүнө тийген болуу керек. 755-жылы араб баскынчыларынын аялиси (акими) Абу Муслим Кутайби деген Чүй суусуна чейин келип, элди зордуктап мусулман кылган. Мусулман болбогондордун башына мык каккан (селде оронбогону үчүн). Жогорку термин ошол

замандан калышы мүмкүн. О жараткан! Карачанын дооматынан сакта. Кандын касыбынан сакта! — (К. Жантөшев).

КАРАЧКЫ I (кырг., эск.) эртең мененки караңгы, үрүл-бүрүл (алт. карачкы — караңгы). Таң карачкысынан туруп ишке кириштик (сүйл.).

КАРАЧКЫ II (кырг.) 1. баскынчы, талоончу. 2. короонун, бакчанын четине коюлган сөлөкөт. Короонун четине кишиге окшотуп карачкы коюу керек (сүйл.).

КАРБ (ар.) жакын, бирдей, окшош, бирге. Ал байкуш илгерин байлардын коюн кайтарып, ит карбында эшикте жата турган («Эркин-Тоо»).

КАРБИРАТОР (ор.<фр.) суюк отун менен абанын аралашмасынан турган күйүүчү аралашманы даярдап, аны ичинен күймө кийимдаткычка үлөштүрүп берүүчү прибор.

КАРГӨШ (ир.) түш. диал. коён. Каргөш жылы — коён жылы.

КАРГЫ (кырг.) иттин мойнуна бекитилген боолук. Күмүш чөтүрүп да жасашкан. Күмүштөн каргы чаптырып, Жез чагарак тактырып (Токтогул). Алгыр болсо тайганың, Алтындан алып каргы так (Ылакап).

КАРДАР, КАРЫДАР, КЫРДАР (ир.) 1. сатып алуучу, алуучу. 2. өтм. каалоочу; күйөө; алуучу. Баштатан кардар мен болбой, эч кимге тийбеди (К. Жантөшев). Алууга кардар күйөө чыкса да,

КАРДООН (ор. кордон) карагай башы жана чек ара сакчылары турган пункт.

КАРДООНЧУ (ор.) 1. карагай башы. 2. кароолчу.

КАРЕМ (ир.) 1. капуста. 2. туздалган, ачыткан капуста. Эми ойлосоң ачыткан каремдин жыты беле, кандайдыр бир жыт келип турду (Ш. Абыраманов).

КАРЖ I (ар.) алым, салык, налог. Элден зордоп карж алган.

КАРЖ II, КАРЖЫ (ар.) чыгым, сарптоо, жумшоо. Шылуун-шумдар колхоздун кырманнан көрүнөсүн көрүнөө, көмүскөсүн көбөлсөңү (Ч. Айтматов). Анча-мынча малың каржылап, Зиядаханга үйлөнгөн (К. Жантөшев).

КАРИК (кырг.-монг. хэрэг) саран, ач көз, катуу баш, бакыл, биткекарын. Калкка маалым болот го, Карик болуп калганың («Манас»). Атаныз карик чал беле, Аяганы мал беле («Курманбек»).

Ал чыны оокатка, малга карик киши эле (К. Акиев).

КАРК (ар.) 1. сууга батып, чөгүп кетүү. 2. өтм. жыргоо, катуу, толуп-ташуу. Быйыл малчылар аң этине карк болушту (А. Убукеев).

КАРКАС (ор.<итал.) курулуштун же башка бир нерсенин чилтери: боз үйдүн уук-керегеси — боз үйдүн каркасы болот.

КАРИТА (ар.) жер бетинин сүрөтү (1920-жылдары колдонулган термин), к. карта.

КАРМОН (ор. гармоника) кагаз кыяк, музыкалык курал. Акыл менен чыгарган, Кагаз кыяк кармону (Эл ырлары).

КАРМУШТӨК (ир.) кирпи, кирпи чечен. Кармуштөктөй болуп үрлүлүп басып келди (Ч. Айтматов). Жанынан кармуштөк безип өтөт (Ж. Медетов).

КАРНАВАЛ (ор.<фр.) катышуучулардын көпчүлүгү ар кыл бет кеп-кийим, түрдүү оюндар, жалпы көңүл ачуу менен өткөрүлгөн

элдик тамаша, майрам. Латын Америкасындагы өлкөлөрдө элдик майрамдар карнавал деп аталат («КМ»).

КАРП-КУРП (ар.) 1. жакын, жакын ара. 2. өтм. күтүлбөгөн жерден, кокустан, бетме-бет кезиге калуу. Бая күнү эшиктин алдынан карп-курп жолугушканда, анын карысынан чымыч кетти (К. Канмов).

КАРТ (ир.) акыл, билгичтик, ык. Жанашсан жакшы март менен, Сооданын иши карт менен (Токтогул).

КАРТА (ор.<ар.) 1. жер бетинин, жылдыздардын кичирейтилген чиймеси. Географиялык карта. Астрономиялык карта. Замандаш, Ата журттун саясий картасынын жолдоруна тигилели (К. Жусупов). 2. Ойноого арналып чыгарылган түрдүү сүрөттөрү, белгилери бар кагаз.

КАРТИНА (ор.) көркөм мааниге жана мүнөзгө ээ живопись чыгармасы. Ал кыз турат кадалып мени тиктеп, Дубалдагы илгин картинадан (А. Токтогулов).

КАРТООН (ар.) пилдин тумшугу. Ушул жерге сен немине кыстоо менен келдиң? Керк мүйүзүнө сайып кетпептир, ила картоонуна салып чайнап кетпептир (Тоголок Молдо).

КАРТОШКА, КАРТӨШКӨ (ор. картошка) тамыры жемши бир жылдык өсүмдүк. Картошка талаасы.

КАРТЫК (кырг., эск.) кан алгыч түтүкчө (өзб. карык).

КАРЧ (ар.), к. кем-карч.

КАРЫ I (кырг.) шыпты экиге бөлүп турган чоң устун, үйдүн үстүнкү устуну. Аткананын ортосунан экиге бөлүп турган жоон карынын төрт жерине илгинен таш чырак (Ж. Мавлянов).

КАРЫ II (кырг.) жашы улгайган. өтм. Кары кыз, кара кыз — уругу кийинге жабыша бере турган өсүмдүк.

КАРЫ III (ар.) 1. окуучу, окуп берүүчү. 2. Куранды жатка билген адам. Айтылуу Оштун шаары бар, Казандай селде ороңгон, Молдо менен кары бар (Барпы).

КАРЫ IV (кырг.-монг. гар — кол) 1. кулач, төш жары. Бишаны жоктун түшүнө бир кары бөз кирет (макал). 2. колдун чыкканактан ийинге чейинки бөлүгү. Карыга найза илгинен, Қадимки баатыр эл элек (Ж. Бөкөнбаев).

КАРЫЖДА (ар.-кырг.) карышта.

КАРЫЗ (ар.) 1. бересе, төлөм, насыя. Пейли бузук адамдан, Беш тийин карыз албагын (Токтогул). 2. өтм. милдет, борч. Айлыдын четине чоочун көч келип түштөнүп калса, барып салам айтып коюш карыз (Т. Касымбеков).

КАРЫЗДАР (ар.-ир.) төлөмөр, насыялуу, береселүү, борчтуу. Карыздар болбо сүткорго, Жакын жатпа биткорго (макал).

КАРЫМБАЙ (ар.) чыгыш уламыштарында ач көз саран бай. Мал чачпаган, Абаке, Бай Карымбай канакел («Манас»).

КАРЫП I (ар.) 1. тентимши, элнен ажыраган. Жан багуучу карыпмыз, Кара калмак, манжунун, Ортосунда калыпмыз («Манас»). Карып киши зарын айтар жан талпайт, башын катар жер талпайт, тек өз үнүн өзү угуп, боздоп жүрөт (Ч. Айтматов). 2. өтм. байкуш, келдей, бечара. Сандыргалуу эр Қошой, Санап туруп малдарын, Карыптарга бергени («Манас»).

КАРЫП II (ар.) батыш, күн батыш (1920-жылдары колдонулган термин).

КАРЫПЧЫ (ир.) байыркы заманда баатырлар кие турган соот-

тун бир түрү. Карыпчысын салынып, Калдай минчү ат экен («Манас»).

КАРЫШТА (ар.-кырг.) сарптоо, жумшоо, расходоо. Бир уюмду былтыр сатып, үйгө карыштадым эле, деп жооп берди («Чалкан»).

КАС I (ар.) душман, жоо. Кыргыздын уулу аз болду, Қалмактын журту кас болду («Манас»).

КАС II, КАСА (ар.) өзгөчө, чыныгы, мыкты, башкача. Қалктын барын чогултуп, Кас бууданды жыйнатты («Манас»). Каса шумкар экен деп, Кондуруп алды колуна (фольк.).

КАСА, КАЗА (ир.) илгери Анжиянда чыгарылган жибек кездеме (аялдар элечек, эркектер селде оронгон). Оронгонун, кийгенин, Анжияндын касасы, Азыркы бара турганын, Ага-ини журттун тасы (Токтогул). Каза элечек мен элем, Қармаган эрим сен элем (Тоголок Молдо).

КАСАМ, КАСЕМ (ар.) ант, каргыш, қаргануу. Аккелтенин огу урсун, Көк милтенин чогу урсун, Кабыланын касам кылганы («Манас»). Адамга кыянат кылбаска касам?... Жок! — деп бурк этти бул. — Жок! мен анда мага так ошону көргөзгөн адамдарга ажал чачышка касам ичкел! (С. Өмүрбаев).

КАСАМКОР (ар.-ир.) каргышчыл, касамчыл, қаргана берүүчү. Қараны-акты билбеген, Касамкор зулум турбайбы (Токтогул).

КАСАП I (ар.) зордукчу, залым, таш боор. Қара мүртөз ал эле, Қатыпга касап жан эле («Манас»).

КАСАП II (ир.) мал сойгуч, мал союучу.

КАСАПЧЫ (ир.) 1. мал союучу. Қара эчкиге жан кайгы, Касапчыга мал кайгы (макал). 2. этчи, эт сатуучу. Касапчы энесине сөөк сатат (макал). 3. өтм. таш боор, катаал, қара мүртөз.

КАСАР, ҚАРЫП-КАСАР (ар.) бакытсыз, алысз байкуш. Қарып-касарга жардамы тийген адамдын бири эле (сүйл.).

КАСНЕТ (ар.) 1. сапат, өзгөчөлүк. Акыл, эс, уят, ар-намыс нунда эркин өскөн баласы элем, Қолдосун каснети Ысык-Көлдүн (Ж. Бөкөнбаев).

КАСНИДЕ (ар.) 1. сүйүү, накыл же кекетүү ырлары. Қалендер акылман ошол кездеги адабий түрки маани менен Исхакка касийде айтты: Кулак туткуд, журт эгеси, о өкүмдар, Бейбападур жыргон адамга окуй турган же ооруну эмдей турган арабча дарым ыр.

КАСКАН (ир.) 1. чоң жез қазан, 2. мантуу қазаны. Ащпозчулар так ысыгы мында деп, Булоолонтуп ачып жатат касканын (А. Токомбаев).

КАСМАР (ир.) 1. көбүргөн, тоо пиязы. 2. кааручу, көбүргөн сыяктуу кол ооручу.

КАССАБИР, КИСАБУР (ир.) чөнтөкчү, ууру. Қирген дарыядай көпчүлүктүн шары бул базарга қирген ууруларды «гүрр» этип каптап қалды. Ур! Уруң уурун! Ата-ана наалат, кассабир аа! (С. Өмүрбаев). Ээ, черик Орозаалы бактылуу экен го.— деди өзүнчө. — Маа окшоп минтип отуругуча кассабирлер менен айтышып атып жан таслим болгон ал бактылуу экен (С. Өмүрбаев).

КАСТА (ир.) оору, оорулуу экен. Каста болуп төшөктө бир ай жатты (сүйл.).

КАСТЫ (ар.) жаман ой, андышуу. Қалсын деп жердин астында, Уурулар жүрдүң кастымда (Барпы).

КАСИРЕТ (ар.) кайгы, қапа, убайым, сары оору. Қарайладық қор заманда, Қасирет, қайгы толуп жық (М. Элебаев). Бирөө қасирет тартып отурса, экинчиси ырсайып күлүп отурушу уят, қадыр билбестик го (Т. Қасымбеков); асирет м-н бирдей.

КАТ (ар.) жазуу, битик. Узакка қабар жетпейт, қат болбосо, Жигиттин наамы чықпайт, март болбосо (Барпы). Алты күлүк ат менен, Алақандай қат менен, Қайнап жатқан көңүлүк, Қойбой баарын қақыпсақ («Манас»).

КАТ-НАМЕ (ар.-ир.) жазуу-ангеме. Бул окуя, бул қат-наме, бул дастан... Бир күкүмү өткөн күндүн дат басқан (Т. Байзақов).

КАТА (ар.) жаңылыш, кемчилик, чеки. Қатасын алып таштағың, Ырдап атқан кебимдин (Токтогул). Ай қараңғы түн болсо, Бир изни қата баспаған («Манас»).

КАТААЛ (ар.) таш боор, мээримсиз, орой; оор. Элімақун бизге мурунқудай қатаал болбой қалды (К. Жантөшев). Ал келдейлер теңсиздик заманда қатаал турмушту башынан көп өткөрдү («Эркин-Тоо»).

КАТАЛОГ (ор.<тр.) китептердин, нерселердин қарточкаға алып бириктирилген тізмесі. Керек китептердиң адегенде қаталогдон ізде (сүйл.).

КАТАР (ар.) қорқунуч, қорқунучтуу, жаздым. Бийылча тілди алсаңар, Қатарлуу жылда барбастан, Келеркиде барсанар («Семетей»).

КАТЕР (ор.) анча чоң эмес аскер кемесі же қакан кеме. Ылдам жүрген қатер менен Байқалдын бір бурчын көздөй кетип баратабыз (О. Сұлтанов).

КАТМА, ҚАТЫМ (ар.) 1. бүтүрүү, аяктоо, қорутуу. 2. өтм. дин. Бир нерсеге арнап же өлгөн кишиге атап, қуранды аяғына чейин окуп чығуу, қуран түшүрүү. Қурандан қатма түшүрген, бирөө үйлөнсө нике қыйған (К. Жантөшев).

КАТРАН (ир.) уругуна қара май алынуучу өсүмдік.

КАТТАМ (ар.) айыптуу, қылмыштуу, күнөкөр. Қарайлаған мындай қул Қаттам болуп атпайбы? («Манас»).

КАТЫРАҢКИ ысық жерде, таштуу жерде өсө турған дарак. Мөмөсуінен кең күздө жүгөрү, буудай м-н қошо тартып, қатыраңки талқан жасалат. Қатыраңки бекеленің, Қайғырсаң ырлайт экенің (сүйл.).

КАТЮША (ор.) реактивдүү снаряд менен атуучу миномёттун аты. Қатюша болуп қалсамчы, Душманға оқту атқанда (Эл ырлары).

КАУХАР (ир.) асыл таштын бір түрү. Дүңүөңү жайнатып, Шырғайлардың учуна, Қаухардан жамбы байлатып («Манас»); көухар, көөр м-н бірдей.

КАШ I (ир.) арықча, бороз. Бейше сууну қаштап, ылдыйлай баштағанда, Молдобасан атын миніп төмен қарай салды. Қаштан қашты тартқанча суунун алды барып бедеге шак этет да, анан көөлүй баштайт (А. Абакиров).

КАШ II (ир.) түш. диал. алданып қалуу; сууп қалуу. Ақзирек сені деп жүрүп, Гүлдөй көңүм қаш болду (Эл ырлары).

КАШЕК I (ор. косяк) эшик жана терезенің босого, алқак жығаттары.

КАШЕК II (ир.) 1. ордунда қуурап қалған өсүмдік. 2. өтм. шакел, чөп. Ал чөбүң атына ғана беріп, атынан қалған қашегің

ууларына жеткирүүчү (А. Убукеев). Жытыгышкан ээсин тааныдыбы же кашек сурадыбы, тору кашка окуранып жиберди (Т. Касымбеков).

КАШЕКИ (ир.) арык кой. Көрүшөбүз, кашеки ким, жолборо ким? Көрүшөбүз, арыстан ким, топоз ким? (Т. Байзаков).

КАШЕМИР (ир.>ор.), к. кешмир.

КАШКА (кырг., эск.) 1. 16-кылымдарда кыргыздардын башкаруучуларынын наамы. В. В. Бартольддун айтымында 1582-жылы жазылган кол жазмада: «Кыргыздар адам баргыс тоодо жашайт, Кокустан бир душман кол салса, бала-бакырларын тоого житап жиберет. Жай таш менен күн жаадырат. Душманын тондуруп өлтүрөт... Кыргызда кан болгон эмес. Башкаруучуларын КАШКА деп атаган». 2. өтм. тайманбас, бетке айткан, улуу адамдан ийменбеген ургаачы. 3. уруунун аты. Ойрот-жонгорду кыргыздын жерине жолотпой, алдын ала сокку берүү аракети ошол Супатайдан чыккан акыл эмиш. Супатай кашканын көсөмөлү эмиш (Ч. Айтматов).

КАШКӨП (ир.) 1. сүрдүү, эр жүрөк, акылман. Кааласан кашкөй катынды, Анык айт мага дартыңды (Тоголок Молдо). 2. өжөр, тайманбас. О, жараткан!.. Кантебиз, башка аргабыз жок го, кашкөйлүп алганы турабыз го!.. (Т. Касымбеков).

КАШЫК (ир.) 1. учунда темир кайырмагы бар таяк (бул таяк менен пилди кежигеге уруп айдаган). 2. кежиге. 3. кежигеге бир салуу, уруу. Кыргызда: «анын салган кашыгы бар» же «өзүнүн кашыгын өзүнө сал» деген накыл ушундан пайда болгон түрү бар.

КВАРТАЛ (ор.<лат.) маала, шаардын көчө м-н чектелген бөлүгү. Чаргын бир кварталча барганда аттын оозун араң жыйды (Т. Сыдыкбеков). 2. жылдын төрттөн бир бөлүгү, үч айга барабар бөлүгү. Экинчи кварталдын планы аткарылды (сүйл.).

КВАРТИРА (ор.) өкмөт менчигиндеги турак үйдөгү жеке бөлмө, квартиранттар туруучу турак жай [кырг. тилине татар тили аркылуу (тат. фатира) оозеки патир, батир болуп кирген].

КВӨРҮМ (ор.<лат.) жыйналышка катышуучулардын закон тарабынан көрсөтүлгөн, устав тарабынан белгиленген саны, бул сан жыйылыштын чечимдерин закондуу деп табуу үчүн зарыл шарт болуп эсептелет.

КЕБЕЖЕ (ир.) 1. жүзүм ташуу үчүн төөгө артып жүрө турган жыгач үкөк. 2. өтм. чон курсак, дамбырадай карын. Кебежи курсак, кеп соору. Кеп Кашкар жактын тулпары («Манас»).

КЕБЕЗ ӨТҮК үкөк сыяктуу тулук өтүк; калмак өтүк («кебез» фарсынын «кежаво» деген сөзүнөн өзгөрүлгөн. Ал тилде «үкөк, сандыкча» деген мааниде). Кебез (кебеже) өтүк, кендир (кындыр) бол. кечээ эле көрдүм эр Коңурбай калчаны. Калкор сеппи айып, мен сынабадым канчаны («Манас»).

КЕБЕНЕК (кырг.-монг. хэвнэк) кементай. Кепин кийгенден түңүл, Кебенек кийгенден түңүлбө (макал).

КЕБЕП (ир.) майдараак тууралып, шишке сайылып, чокко какшырып бышырылган эт. Ыргайдап катуу шиш болбойт, Кебептен ширин эт болбойт (макал). Иманан катуу шиш болбойт, Кебептен апкелип алдыга койду (М. Абдукаримов).

КЕДЕЙ (ир.) 1. кайырма, дубана, тилемчи. 2. өтм. жарды, кем-багал, томаяк. Жалгыз уйлуу кедейдин Малын алды басмачы (Барпы). Жарды-жалчы кедейлер, Жаралбаган кем болуп (Токтогул).

КЕДАН (ир.) түш. диал. саман, тыпын сактала турган үй.

КЕДИ (ир.) түш. диал. аш кабак (курматы, уругун түшүрүп насыбай салгыч жасайт).

КЕДИК (ир.) 1. кыска буттуу кичине кой. 2. уян жүндүү кичине кой. Кедик койдун тармал жүн, Таза жерге жаткырып, Тасмалдагып кырктырып («Манас»).

КЕЖ (ир.) түш. диал. кийшик, кыңыр, оодук. Жүктү кеж жүктөптүр.

КЕЖИМ, КЭЭЖИМ 1. ичине жибек салып шырылган күрмө (илгери баатырлар сооттун ичинен кийген). Аттанарга аларга, Ак кежим кымкап кийгизип (Тоголок Молдо). Сары кежим тери шым, Сарделдүү, Током, дулдулум (Жеңижок). 2. өтм. жибектин бир түрү. Ак кежим үртүк жабуулап, Жетелеп алып баралы (Токтогул).

КЕЖИРНАЙ (ор. кожаний) мыкты булгаары, жакшы булгаары. Өтүгү кежирнай таш тамандуу экен (сүйл.).

КЕЗ (ир.) узундук өлчөгүч курал, кездеме өлчөгүч; узундугу 105 сантиметрге барабар.

КЕЗ МАЛ, КЕЗДЕМЕ (ир.-ар.) бул, товар. Тукабаны, баркыты, Тууганына бересин, Жетишпейт деп кездеме, Кабагыңды түйөсүн («Чалкап»).

КЕЗЕНДЕ (ир.) жылан, чаян өңдүү чагуучулар. Кесип кылган кишиге, Кезендени баары бар («Манас»).

КЕЗИК (кырг., эск.) айыккыс оору (өзб. сезгек оору; уйг. тумо, анын түрлөрү). Кезик болбой айыкса, Айыкканча азал күн (Тоголок Молдо). Кезик, келте оорулар, Бир жагынан торгоду (К. Жантөшев).

КЕЙИП, КЕЙП (ар.) кебете, кешпир, түр. Кейпин андап карас, Эки ийиндин арасы, Кере кулач төш жары («Манас»). 2. өтм. бир аз кызымтал.

КЕЙИПКЕР (ар.-ир.) адабияттагы каарман, тип. Романдагы кейипкерлер абдан даана, бир бирине окшобойт («КМ»).

КЕКСЕ (ир.) 1. билгич, кыраакы, көптү билген. Ал эми бала эмес, кексе киши дагы бул ишти ар кандай түшүнөр (Ч. Айтматов). 2. өтм. чакар, куу, далайды баштан өткөргөн. Хасанжандын күйбөгөн жери күл болуп, арына келе баштаганын кексе Шакир ошол зямат байкады (М. Абдукаримов).

КЕЛИАМ (ар.) сөз, кеп, сүйлөө. Обол — даам, андан кийин — келам (макал).

КЕЛБЕТ (ир.) тулку, түс, бой, чырай, кебете. Кер жорго башын ийбесин, Келбеттүү келин ким десин (Эл ырлары). Бурала баскан келбетин, Бу жалганга келбесин (Эл ырлары). Ак жибек, пахта, кызылча, Аткарышат кыз-келини, Айдай сулуу келбети (Т. Талкапбаев).

КЕЛДЕ (ир.) 1. баш. Буудайык кандын Музбурчак Күрүчүн күздүк айдаган, Күрөшкөндө душмандын, Келдесин кесип жайлаган («Манас»). 2. өтм. туураган эттин үстүнө кесилип коюлган чучук, кызы.

КЕЛЕ I (ир.) түрмөк жип. Келе чапан; келеп м-н бирдей.

КЕЛЕ II (уйг.) уй, сыйыр. Келеден канча салазык, Келтирин арбын алазык («Манас»).

КЕЛЕБЕ ТОН (ир.-кырг.) келебе жиптен токулган кымбат баалуу чапан.

КЕЛЕКЕ (ир.) шылдың, мазак. Келжиретип өзүмдү, Келеке кылдың сөзүмдү (Эл ырлары).

КЕЛЕМЕ, КАЛАМИП (ир.) кезбеден токулган жол-жол кездеме. Келеме күрмө, кен жака, Келишимдүү, ок өтпөс Тон мыкты-таркабайт, Көкүрөк дарттын алами (Барпы).

КЕЛЕМИШ (ар.) талаа чычканы. Айылда жүргөндө алдынан ажыдаар оп тартса айбыкпоочудай көрүнгөн Чомор азыр келемиштин табышынан түндөтөн бери кынына киргенине бир чети уялып кетсе, бир чети ардыкты (С. Өмүрбаев). Билесинби, мен келемиштердин ийини казып жүрүп, быйыл бир жарым каптай күрүчтөй таптаза буудай чогултум (Ж. Медетов).

КЕЛЕ МОЛДО (ар.) дин. куран; алланын сөзү. Түшүрсүн келе молдо деп, Атакемдин арбагы, Алын келсе колдо деп («Манас»). Үч ай куран окутуп, Келе молдо келтирип («Манас»).

КЕЛЕНКЕР (ир.<фр.) кездеменин бир түрү. Келенкер чачпак, кен соору. Келини сулуу кыргыздын («Манас»).

КЕЛЕП (ир.) 1. селде жип, түрмөк жип. Он-сол чалып орогон, Мен келебин болоюн (Барпы). Келишимдүү Ак олпок, Келеп темир мадаткан («Манас»). 2. өтм. түш. диал. селде.

КЕЛИТ, КИЛИТ (ир.<гр.) 1. ачыкч. 2. өтм. түш. диал. кулуу. Гүлбара лыпылдаттып, салаттан илп жеп, куржунду килитин чечүүгө киришти (Ш. Бейшеналиев).

КЕЛИМЕ (ар.) дин. лаа иллаха иллаллоху (бир алладан башка алла жок) деп айтуу. Атаңдын сөөгүн көтөрүп, Кырк эшен келме жокпу, күнүгө беш убак келме келтирип жүрөм (Ч. Айтматов). Санамбүбү жакасын кармап, көзүн алайтып, ичнен келме келтирип: ооба! дели (К. Жантөшев).

КЕЛМЕКӨП (ар.-ир.) дин. дайыма кудайга жалына бере турган, лаа иллаха иллаллоху дей берүүчү адам; такуба чалыш киши.

КЕЛТЕ (ир.) 1. кыска, чолок. 2. өтм. корто, кыска, кенде, колкелте бергенби. Өсүп турган кургурдун (Токтогул).

КЕЛТЕ БОЗ (кырг., эск.) бүркүттүн бир түрү. Келте боз салсап кен кылат, Бар шайманын тең кылат (С. Каралаев).

КЕЛТЕК (ир.) союл, таяк. Кесепеттүү манаптан, Келтек кетпейт башымдан (Тоголок Молдо). Мына азыр, Иттей талаш, уруш ка Түшпөй жер онду (Коргол).

КЕМ (ир.) 1. аз, кичине, жетишсиз, кемчил. Кетмен-Төбө, Үч-Сапжыргалуу кыргыздын, Кай жеринде кем бар (Т. Шабданбаев). 2. өтм. төмөн, кор. Алакеден айырып, Мени миңчалык неге кем жериң кем беле (сүйл.).

КЕМ АКЫЛ (ир.-ар.) эси төмөн, эси аз. Кенешпегин баш кошуп, Кем акыл жаман, пас менен (Токтогул).

КЕМ БАА (ир.) арзан, кымбат эмес; кемпай.

КЕМ ТААЛАЙ (ир.-ар.) бактысыз, бечара. Кем таалай жаратылган бир шордуу эле (сүйл.).

КЕМБАГАЛ (ир.) келдей, жарды, колунда жок. Тууганын келдей, кембагал, Душман элем залымга (Токтогул).

КЕМЕЛ (ар.) 1. толгон, жетилген. Кемелине келтирбей, Далдал кылып салбагын («Манас»).

КЕМЕЛЕК жаа, саадак (өзбек тилинде да ушул эле мааниде).

КЕМЕНТАЙ (кырг., эск.) кийизден жасалган сырт кийим. Кыргыздар кементайды үч түрдүү жасаган: 1. Жылкычынын кементайы. Бул боз, кара түстө түрдүү кийизден жасалган. Ат үстүндө жүрүүгө ылайыкталган кементай. Абыдан кен, этек-жени жайылган. «Жыргал менен жылкы багат» деп, желдей учкан ат үстүндө жылкычылардын көңүлдөрү ачык, өздөрү көпкөлөн болгон. Кыштын кыраан чилдесинде кементайды оронуп жаткан. Кара нөшөрдө кийизден суу өткөн эмес. 2. Койчунун кементайы. Муну да түрдүү түстөгү кийизден жасаган. Койчулар илгерин койду уй минип баккан. Тоо бетинде көбүнчө жөө жүрүүгө туура келген. Ошондуктан кементайы бешмант сыяктуу болгон. «Кокуй менен кой багат» деп, байдын малын баккан шордуу койчулардын көңүлү чөгөт болгон. 3. Сөөлөт кементайы. Муну колунда бар кишилер ак кийизден жасаткан. Ичин ичтетип, этек-женин баркыт менен кыюулаткан. Жайлоодо сөөлөт үчүн, денени салкын алып жүрүү үчүн кийген. Ага жарашыктуу болсун деп, башына чатырдай ак калпак кийген.

КЕМЕР I (ир.) кур, кайыш кур. Айсарала ат минген, Алтын кемер курчанган, Айдай бети нур чалган («Манас»).

КЕМЕР II (ир.) суу жеген жар, суу жеген ак. Кара суунун кемери. Кайнатан калктын чеберин (сүйл.).

КЕМЗАРА (ир.) түш. диал. күчсүз, күчү аз.

КЕМИН (ар.) өлүккө ороло турган ак кездеме, өлүк кийим. Кементай кийгенден түңүлбө, кемин кийгенден түңүл (макал); кемин м-н бирдей.

КЕМ-КАРЧ (ир.-ар.) мүчүлүш, жетишпеген жак. Кем-карчыбыга каралаша турган тууган эле сенсиз — деди жалдырап («КМ»).

КЕМПАЙ (ир.) санда жок байкуш. Ал кемпайга сулуу кайдан ылайык, Макул... кокус көнбөй койсо аныма (С. Эралиев).

КЕМПИР (ир.) 1. карылыгы жеткен адам. 2. өтм. карыган байбиче, куртка. Карыса да кемпирлер, Кажылдашат чал менен (Токтогул). Кемпир-чалдар ал-ахвалын дурусуну, Кейибегин, аткаргыла жумушту (Эл ырлары).

КЕМСЕЛ (ор.<нем. камзол) бешмант, күрмө. Көк шапке менен көк кемсел, Казанадан кийдиңиз, Көркөмдүү элден ажырап, Көйкөптө кандай жүрдүңүз? (Токтогул).

КЕМЭЭЧ (кырг., эск.) 1. айбандын оозуна жипти же жыгачты туурасынан сойлотуп, тиштегис кылуу же былак эткис кылуу. Ажыбай бөлтүрүктөрдү карматып, аларды тиштегис кылып, ооздорун кемээчтетип байлагты («КМ»). 2. өтм. адамдын жаагын жап кылуу, сүйлөгүсө кылуу. Акем айтканын аткартпай койчу эмес. «Эчен ооздук салдырбаган азоолорду» кемээчтеген имши (Ж. Медетов).

КЕН (ир.) 1. жер астындагы байлык, кенч. Эми алтындын кенини казала, Кетмендеп жерди оёлу («Манас»). 2. өтм. байлык, казына. Жорго болуп аталып, Жолуккан ырдын кенине (Токтогул).

КЕНДЕ (ир.) кыска, кодоо, корто. Ал жерде мен тааныбаган бир кенде неме отурган экен («КМ»).

КЕНДИР БЕЛ ичке бел<кындыр бел. Манапта — «кебез өтүк» (кебезе өтүк) деген ыр сабына ээрчип, «кендир бел» болуп калган. Кебез өтүк кендир бел (кындыр бел), Мен кенээ эле көрдүм эр Көнүрбай калчаны («Манас»).

КЕНЕ (ир.) мите, кан соргуч. Ач кенедей жабышкан неме экен (сүйл.).

КЕНЕП (пр.) кендир. Кейшти тартты кайран баш, Кийдим кенеп чепкени (Токтогул).

КЕНИЗ (пр.) саран, ач көз, тойбос. «Тамак» деп алар пияз жеп, Айнады акыл-эсинен. Кесепеттүү кенизге, Кез болду мээнет өзүнөн (Тоголок Молдо).

КЕНИЗЕК (пр.) 1. малай кыз, 2. күн катары эрксиздикте жүргөн кыздар. Кенизегин кекетип, Келтирбе деп койбосун. Кеби тийсе бирөөнүн, Кан ичме күйөөн сойбосун («Манас»).

КЕНТ (кырг., эск.) 1. эл орношкон жай, 2. сепил, коргон. Чай алган тоонун кентинде, Токтоп жүрөт зор Бакай. Жолборсун Манас кайда деп, Жоктоп жүрөт эр Бакай («Манас»). Кезиккен жерин кент кылган, Кармашкан жоосун мерт кылган («Манас»).

КЕНЧ (пр.) байлык, түгөнгүс мүлк, мал, Ала-Тоонун түгөнбөс кенч, кени бар. Ак калпактуу эркин кыргыз эли бар (А. Үсөнбаев). Кен бакыт берген партия, Кенчиндебиз ырыстын (Эл ырлары).

КЕҢСАЛАР (ор. < пол. канцелярия) мекеме. Сельсоветтин кеңсаларына кандай жеткенин Сейде билген жок (Ч. Айтматов).

КЕП I (пр.) 1. келжирөө, курулай сөз, 2. өтм сөз, ангеме, маск. Айкөлүм көзүн жумулса, Кандай болот биздин баш? Айкөлүм кети кайдан табасын (Токтогул).

КЕП II (ар.) араб, фарсы алфавитинде «Г» тамгасынын аты. үчүн күнөөдөн арылуу өтөлгөсүн берүү (мисалы, кожоюну 30 күн орозо кармабаса, бир кулдун башын азат кылышы керек). Кепертартуу, кийноосун көрүү. Ох, башым сынып калыптыр тим эле ай, минтип кеперетин тартып каларды да унутуп деп... каракушуу Кечээ ашыкча кетип жиберген экенбиз Байбаланын үйүндө, аттин сыйпалап, оозун ачып эстенип койду (Т. Касымбеков).

КЕПИЛ (ар.) бирөө үчүн милдеттүү болгон, бирөө үчүн жооп бере турган адам. Ителги салба, кепил алба (экөөнө тең ишенүүгө бол, өзүн жообун бер (Т. Касымбеков)).

КЕПИИ (ар.) өлүк ороло турган ак кездеме, өлүк кийими. Кез келсе өлүм башына, Кепини тону болор деп, Кылып койгон муңум бар («Манас»). Ак кепиндеп, аруу жууп, Ардагым көмсө дечү («Курманбек»).

КЕПИЧ (пр.) 1. бут кийим, туфли. Көк кепичин тепейткен, Арсыртынан кие турган булгаары башмак. Кепич, маасы, өтүктү, Ула-Кепкир (пр.) көбүк алгыч, боорсок алгыч. Илгери бирөө: — бы? — деп сурганда, апенде: э дунүйөдө палоо бышырып аткан экен («Апендинин жоруктары»).

КЕПКОР (пр.) сөзмөр, сүйлөөк. Ээ бербеген кепкор, ушу Сөздүктү түзгөн автор (сүйл.).

КЕПСЕН (пр.) 1. тар. башкаруучуларга, дин башчыларына, устаттарга, кароолчуларга, малчыларга эгин түрүндө берилген төлөм. 2. өтм. кырмада кызылдаган эгинден ошол жерде тургандарга

жана кошуналарга берилген үлүш. «Аккула» деп кепсенди, Арбын берген мол кылып, Ал кайратын зор кылып («Манас»). Салт билген немелерби, болбосо... иш илгери болсун, кырман толсун, кепсенге келербиз деп кетет эмеспи (Ч. Айтматов); кесмен м-н бирдей.

КЕПТЕР (пр.) көгүчкөн, бактек. Ак кептер учту, пар калды, Коёнок жүрчү сай калды (Токтогул).

КЕПТЕРКАНА (пр.) көгүчкөндөр, бактектер багыла турган үй. Үйүнүн чатырына кептеркана куруп алыптыр (сүйл.).

КЕР (пр.) дүлөй, кулагы каңырыш. Керге угузба, көргө көрсөтпө (макал). Кулагы укпай кер болуп, Бойдон кетип дарманы, Өнө бою тер болуп («Манас»).

КЕРБАЛАНЫН ИТИ (ар.) дин. (диний уламышта) ушул Кербала шаары жайгашкан Евфрат өрөөнүндө Жезит деген адам Мухаммед пайгамбардын жээни имам Хусендин үй-бүлөсү менен чөлдөтүп өлтүргөн (Жезитти бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар жек көрүп, мындай деген жомок тараткан: Жезитке каргыш тийип, ит болуп калыптыр да, ошол Кербаланын чөлүндө тилин салып акактап суу издеп, кыямат-кайымга чейин ушинтип кыйноо тартат имиш. Ислам дини аркылуу бул жомок кыргызга да тараган болуш керек). Кербаланын итиндей, Желип жүргөн дөбөткө, Алдыган биздин партизан, Ачытып уу төгөт го! Уу жеген сон жырткычтар, Ушу быйыл өлөт го (Тоголок Молдо). Атына барып, канжыгага байланган кол чапачты (Алдаш) алып келди. Кербаланын итиндей тилин салаңдатып, өпкөсүн кагынып араң отурат Чоро болуш (Ш. Үмөталиев).

КЕРБЕЗ (пр.) 1. акылдуу, билгич, ар нерседен кабары бар. 2. өтм. кер аяк, кекпейме. Кекпейген кербез адам (сүйл.).

КЕРБЕН (пр.) төө менен кире тартуу. Көргөндөрдөн мен угам, Кербендерден кеп угам. Сенин зайбың Аруке, Иштүү киши деп угам («Манас»).

КЕРБЕН САРАЙ (пр.) төө кирекечтери, соодагерлер токтой турган жай, имарат.

КЕРГЕРЧИ (пр.-кырг.) каткырыкчы, күлкүчү адам. Карсылдаткан — темирчи, Күмүш чапкан — зергерчи, Бозо саткан — кергерчи (Токтогул).

КЕРДЕН I (пр.) моюн. Керденге бүткөн Манасым, Кетирипиң алымды («Манас»). Ишти өз кердениме көтөрүп алдым (сүйл.).

КЕРДЕН II (өзб. герден) чоң чыны, кесе, кардоон чыны. Кымыздап бир керденди жутуп жиберип, сүрөтүңдү тарта бер (М. Жангазиев).

КЕРДЕНКЕЧ (пр.) моюн толгоочу, тил албаган, терс аяк. Келгенди черүү алармын, Керденкечтик кылганды, Мен качанга күтүп турармын («Манас»).

КЕРЕБЕТ (ор. кровать) Болотгон темир керебет, Жаткан сонун түнбайбы (Эл ырлары).

КЕРЕМ (пр.) туш. диал. капуста.

КЕРЕМАПАМ (ор. < гр.) (граммофон) музыкалык аппарат. Керде басып түрлөнгөн, Кереманам үндөнгөн (Барпы).

КЕРЕМЕТ (ар.) касиет, укмуш, ыйык; көзү ачыктык. Чапса кылып кеспеген, Керемети дагы бар («Манас»).

КЕРЕНЕ (пр.) 1. жээк, кашат. 2. өтм. кездеменин жээгиндеги, четиндеги башка түс. Келин-кызга жарашкан, Керенелүү шайы кызык (Токтогул). Кедейге бердиң туу кылып, Керене кызыл желкети (Тоголок Молдо).

КЕРЕЦ (пр.) дүлөй, кулагы каңырыш. Бир күн укмуш укпаса, кулак керен болот (макал).

КЕРЕП (пр.) мелдеш. Касапка алып барып сойсоң да, мен айткандан бир кило да ашык чыкпайт. Ишенбесең кереп ойноймуң (Ж. Мавлянов), к. күрөө.

КЕРЕСИН (ор. керосин) нефтиден алынган күйүүчү май. **КЕРИК**, **КЕРК** (пр.) тумшугунда мүйүзү бар сүт эмүүчү жаныбар, носорог. Алоокенин Коңурбай, Керней-сурнай тарттырып, Керке жүгүн арттырып («Манас»). Азыр сыңар туяктуулардын 3 түкүмү — жылкы, керик жана тапир белгилүү (КСЭ).

КЕРИМ (ар.) боорукер, ырайымдуу, ак пейил. Шооруктун кызы Акылай, Шоодураган капырай, Карагат көздүү, кардай эт, Как-деп («Манас»).

КЕРИМСЕЛ (пр.) ысык жел. Кең Таластан көчөрсүң, бурут, калатып, жорго үстүндө канат бүткөндөй бараткан адамга ичи күйөт (Ч. Айтматов).

КЕРИНЕЙ (пр.) 1. керней м-н бирдей. 2. өтм. муржа; түтүн соро турган, түтүндү сыртка чыгара турган металл түтүк. Самоор-кара кочкул түтүндү бурк-бурк үйлөтүп, пристандан козголку (Т. Сыдыкбеков).

КЕРНЕЙ (пр.) үйлөмө музыкалык аспап. Керней тартып баяндалып, Сурнай үнү такылдап («Манас»). Кернейчилер кернейин чыкканда, кадимки жоого кирген салтындай... жер жарылар үн чыкмак (Ч. Айтматов).

КЕРОСИН (ор.) нефтиден алынган күйүүчү май. Ооба, ооба, так ошондой — керосин, күн, саман жыттанган нан экен (Ч. Айтматов).

КЕРХАНА (пр.) түш. диал. устакана, мастерская.

КЕРСТЕН (пр.) 1. чоң тараза. 2. үкөк (өзб. ээрдин арткы кашы). Терс бурулу кеткен Алымбайдын керстендей жотосу жансыздай зулукуп тымырс (Т. Сыдыкбеков).

КЕРТ түш. диал. эндүү жыгач керебет.

КЕРТ БАШЫ (пр.-кырг.) өзү, өз башы менен, жеке башы. Азыркы маселе коммунист Бакасовдун керт башынын иши тууралуу — деди ар бир сөзүн такаттап (Ч. Айтматов).

КЕСЕ (пр.) чоң чыны, кардоон чыны, керден. Кесеси алтын, пузу арзан, Самаркандай калаа жок («Манас»). Жарым кесе жар-мага Жайымды айтып ырдадым (Токтогул).

КЕСЕГҮЛ (пр.) 1. аякчы, шарап куюучу. 2. түш. диал. кымыз сунуучу бала.

КЕСЕЛ (пр.) 1. оорулуу, дарттуу, сыркоо. Ойдо жокту ойлоорн көгөрүп, кесел биротоло чыгып кете элек (Ч. Айтматов). 2. өтм. кеселманга табылгыс дары дейт (Ч. Айтматов).

КЕСЕЛМАН (пр.) сыркоо, оорулуу адам. Жылкынын зардеби кеселманга табылгыс дары дейт (Ч. Айтматов).

КЕСЕНДЕ (пр.) 1. боору менен сойлоп жүрүүчүлөр. 2. чагуучулар, уусу барлар. Кесип кылган адамга, Кесенденин баары бар («Манас»).

КЕСЕП (ар.) 1. калпычы, жалганчы, ууру, алдым-жуттум. Ка-

ракчы, ууру, кесептер, Мекен кылган жер экен («Сейтек»). 2. митаам, бузук, шумшук. Тарсаларды ким билди, Кароолго койгон кесибин («Манас»).

КЕСЕПЕТ (ар.) кырсык, салдар, зыян. Жакшынын шарапаты тиер ар жерде, Жамандын кесепети тиер ар жерде (макал). Кесепеттүү адамдар Кетирдин кубат, алымды (Токтогул).

КЕСИП (ар.) өнөр, адистик, билген иш. Мугалимдик кесипке аралашып, жаш муундардын тагдырын колума алганымга отуз жылга жакындап барат (Б. Алымов). Ар ким билген кесибин менен оокат кылат (сүйл.).

КЕСИР I (ар.) 1. көп, мол, ашыкча, артыш. 2. зыян, залал, кесепет. Келтирбегин жанына, кесирин тийчү адамды (Токтогул). 3. өтм. текебер. Тамакты кесир кылсаң, ачкадан өлөсүң (макал).

КЕСИР II (ар.) мат. калдык, ашыкчасы, артып калганы (1920-жылдары колдонулган термин). Тогузду экиге бөлсө, төрттөн тиет да, бир кесир калат.

КЕСМЕН (пр.), к. кепсен.

КЕСМЕР (пр.) 1. тоо пнязы, көбүргөн. Балдар тоого кесмерге кеткен эле («КМ»). 2. кааручу, көбүргөн. Тырмагына кесмер чыгып, азап тартты (Ө. Даникеев).

КЕСТИК (пр.) маки, кичине бычак. Кестик менен кестирип, үшкү менен тештирип («Манас»).

КЕТЕ (пр.) бешмант, чыптама. Қелинге кете кийгизди, Керегин журтка билгизди. Кетесинин этегин Керилтип жерге тийгизди («Манас»).

КЕТМЕН (пр.) жазы миздүү жер казгыч курал. Керилип кетмен чапканым, Кетмендей нанды тапканым (Тоголок Молдо). Түмөн күчөнө жулкуп алып, кайра кериле көтөргөндө кетменидин мизин күнгө жарк деп чагылыша түштү (С. Жигитов).

КЕТМЕНКОР (пр.) кетменчи, кетмен менен жер казууга уста адам.

КЕТТЕ (пр.) 1. чоң, дардайган. Узун жүнү түктүйгөн, Башы кетте үксүйгөн (Барпы). Эшинги алды кетте арык Суу аласың, ыргалым (Барпы). 2. өтм. чоң, чоң иштеги улук.

КЕЧЕ (кырг.) чулдур, кекеч, тили келегей. Кеченин тилин энесип билет (макал).

КЕЧИЛ (монг.) калмактын катын албаган молдосу. Кечил өтүү — дүйнөлөн бойдок өтүү. Аял албаганда эмне, кечил өтөт белен («Чалкан»).

КЕШМИР (пр.) Кашмирде чыгарылган, өтө уяң жүндөн токулган шалы жоолук (көп өлкөгө данкы чыгып, соода аркылуу Орто Азияга да тараган. Орус тилинде жана башка тилдерде «кашемир» деп аталып кеткен. Кийинки кездери жүн кездемени жука сорту да, карала жоолук да кашемир деп аталып жүрөт). Кешмир жоолук, кешмир шалы жоолук.

КЕШТЕ (пр.) сайманын бир түрү. Кештелүү сайма, кең чалбар, Кешеним айтар жаш балдар («Семетей»).

КИЕ (пр.) өсүмдүк, чөп, бычан. Камыш, жекен, кайың, тал, Жерге бүткөн киенин, Көптүгүнө айран кал («Манас»); гия м-н бирдей.

КИЛБОТО (пр.), к. күлбото.

КИЛЕМ (пр.) бетине түр салып токулган сокмо, сокмо таар, калы. Кырк жыл сууга чыласа, Кылат этип чети ойбогон, Алтын тирдүү килемди, Астына кынап жайдырган («Манас»). Өзү чабан

болуп иштегенден бери жыйналыш, салтанат сайын сыйлыкка берилген он чакты килем бар эле дубалына илди, диванына жапты (О. Айтымбетов).

КИЛИТ (пр.<гр.) 1. ачкыч. Ооба, энең туура айтат, бакты-таалайдын килити эмгекте, комсомол сени туура жолго чакырып атат... (М. Абдукаримов). 2. түш. днал. кулпу. Ачкыч менен ачып, килитин чыгара бергенде, кабатталып танылган кагаз акчанын чети жарк эте түштү (К. Жантөшев); калит м-н бирдей.

КИЛО. Дүкөндөн эки кило кант алып келе койчу (сүйл.), к. килограмм.

КИЛОГРАММ (ор.<фр.-гр.) миң граммга барабар оордук чени. Быйыл ар бир уюбуз орто эсеп менен үч жүз килограммдан сүт берген экен (А. Убукеев).

КИЛОМЕТР (ор.<фр.-гр.) миң метрге барабар узундук чени. Саатына жүз алтымыш километр тездикте бара жатабыз (Ж. Бөкөнбаев).

КИНАЯ (ар.) кайманалап айтуу, жандатып сүйлөө, жоболоо. Мындай оор учурда жигити кинаялап далай сырды билдирчү. Эми да ошентип жаткандыр... деп ойлоду (К. Баялинов).

КИНЕ (пр.) кек, арам ой, өң, жаман пикир. Ушул сөздү сонун айттың. Биринде да кине жок (А. Токомбаев). Ак көңүл болот бул өзү. Ичинде болбойт кине кеп (Тоголок Молдо).

КИНЕГЕ (ор. кинга). 1. китеп. Кинеге капты көтөрүп, Келинкиз көрсөм жөтөлүп («Чалкан»). 2. мекеме дептери.

КИНЕМАТОГРАФИЯ (ор.<гр.) маданияттын, эл чарбасынын кинофильмдерди чыгаруу жана аларды көрсөтүү боюнча иш алып баруучу тармагы.

КИНО. Жайлоодогу балдарга кино келиш деген майрам күндөй шаң эмеспи (К. Жусупов); кинофильм м-н бирдей.

КИНОФИЛЬМ (ор.) экранда көрсөтүлүүгө арналган кинематография чыгармасы. Фестивалда Б. Шамшевдин «Ак кеме» кинофильми биринчи сыйлыкка арзыды («Сов. Кырг.»).

КИНОСТУДИЯ (ор.) кинофильмдерди чыгаруучу мекеме. «Кыргызфильм» киностудиясы.

КИНОТЕАТР (ор.) кинофильмдер көрсөтүлүүчү имарат. Анын каршысында «Ала-Тоо» кинотеатры, ушундан улам ошол айлананын бардыгы жөн эле «Ала-Тоо» деп аталат (Э. Борбиев).

КИОСК (ор.<фр.) майда соода жүргүзүлө турган чакан дүкөнчө. Киоскилердин текчелериндеги жайылган сонун китептерге көзү тойбойт (Т. Сыдыкбеков).

КИПТИ (пр.) 1. ийин, далы. 2. өтм. муун-жүүн. Кирпиктери төгүлүп, Киптилерин сөгүлүп, Өңүн башка көрүнүп («Манас»).

КИР (пр.) тараза салмактары, өлчөө, өлчөш. Илгери Караколдо базардын ортосунда «кир» деген чоң тараза болор эле (сүйл.), к. гир.

КИРЕ (пр.) араба менен жалданып жүк, адам ташуу. Күл майданды чалдырып, Күл ботонун топурак, Кире менен алдырып («Манас»). Кире толо үйүлгөн, Китеп тура бардыгы (А. Токомбаев).

КИРЕКЕЧ (пр.) жалданып жүк, адам ташуучу киши. Кирекечтер келип, ат чалдырып өткөнү болбосо, мында эч ким келүүчү эмес (А. Убукеев).

КИРЕПТЕР (пр.) кабылуу, жолугуу. Кирептер болуп зордукка, Башыбызды тозгонбуз («Манас»). Муңумду билер киши жок, Кирептер чылба көз жоога (Токтогул).

КИРИПТЕР (пр.) дуушар болуу, кабылуу; кирептер м-н бирдей. **КИРИЧ** (кырг., эск.) саадактын чойгучу. Киричке жебе чалыптыр, Телпилдеген ызгыч куш, Чыйылдап келип калыптыр («Манас»).

КИРЧИМЕК (тат.) челекке куюп алма шарап, вино. Мейман-ысман келгенде колхоздорго чейин бочкадагы кирчимек виномдон чоч-чоч идиштерге алдырып кетишчү (Ж. Мавлянов).

КИСЕ (пр.) 1. кап, дагар, мешок. 2. кемер курга илинүүчү булгаары капчык. Кадимден берки боз кисе, Кайран жанга дос кисе. Каспеттүү кисеми, Каныкей, Илп койчу жаным («Манас»). 3. баштык, дорбо. Аллей, бөпөм, ыйлаба, Менин жаным кыйнаба. Атаң тойго кетиптир, Ак кисе толгон эт келет (сүйл.). 4. өтм. чөнтөк, төш калта. Төш кисесине кол салып, капчыгын сууруп чыгып, акчасын санай баштады (Ш. Бейшеналиев).

КИСЕБУР, КИССАБУР (пр.) чөнтөкчү, чөнтөк уурусу, ууру. А юзницизга наглат киссабур!.. (С. Өмүрбаев).

КИТЕ бешмант, чыптама; кете м-н бирдей.

КИТЕП (ар.) басылып чыккан чыгарма. Китеп — билим булагы, Билим — өмүр чырагы (макал). Өзү кирептер болгон бардык балээ-казаадан сууруп чыкчуудай эле китептин ар бир сүйлөмүнө токто-луп, эжелеп кирди (А. Саспасев).

КИТЕПКАНА (ар.-ир.) чыгармалар топтолгон, адамдар билим ала турган имарат. Жакында Фрунзеде В. И. Ленин атындагы мамлекеттик китепкананын жаңы имараты ачылды («Сов. Кырг.»).

КИТЕПЧЕ (ар.-ир.) көлөмү кичине китеп.

КИЧИ (кырг.) 1. кичине, кичинекей, кичүү. Кичи уулум онго чакты (сүйл.). 2. өтм. бир аз бер деп суроо. Кичи-кичи! (балалаң сураганда).

КИШ (кырг.) куйругу барпагай, териси өтө баалуу жаныбар (соболь).

КИШМИШ (ар.) кургатылган данексиз жүзүм, мейиз. Киши-миши дебеймин, Кишмишинди жебеймин («Манас»).

КЛАПАН (ор.<нем.) 1. кандайдыр бир механизмдин тешигин ачып-жаап туруучу капкакча. 2. жүрөктөгү канды артка жибер-бей турган ачылып жабылып турма капкакча. 3. чөнтөктүн кап-калдырыгы. 4. үйлөмө музыкалык аспаптын ачылып-жабылып ту-руучу капкакчасы.

КЛАСС (ор.<лат.) 1. мектеп окуучуларынын окуу жылына, алган билимдерине карай бөлүнгөн тобу. Ал Ажымурат азыр эс тартып калды, үчүнчү класста окуйт, айрыкча апасынын көзүнчө аяптоор токтоо, бирок акыйып жол карап, атасын сагынып жүрөт (Ч. Айтматов). 2. окуучулар окуй турган, сабак өтүлө турган бөл-мө. Иңкамал-апай шашып-бушуп алакандай катты бир сыйра окуп чыгат да, кайра башын көтөргөндө карасан, класска жаңы муга-лим киргендей боло түшөт (Ч. Айтматов).

КЛУБ (ор.<англ.) маданий-агартуу мекемеси. Куттуктаймын клубумду ырым менен, Кут болсун берекедүү иччи белен (Шамей Токтобай уулу).

КОДЕК (пр.) эшектин кулуну, такайы. Ажымурат мартабалалп Карагер деп атаган кодиктин эки шалпан кулагынан атасы кармап турду, Султанмурат жүгөн катты (Ч. Айтматов).

КОДЕКС (ор.<лат.) коомдук турмуштун кандайдыр бир жа-гын жөнгө салуучу закондордун жыйнагы. Коммунизмди куруучу-лардын моралдык кодекси.

КОДО, КОДОО (кырг.) чырпыктан, сымдан жасалган балык

кармагыч курал. Кыштын күнү кылчылдап, көл жээкте кодо тартып, тордон балык чыгарып туруш деген оңой ишти анан (К. Айтматов).

КОДУРА (ир.) 1. жапайы өскөн. 2. аңызга түшүп калган уруктан чыккан машак, баш. Мынакей арыктын кашатына кодура чыккан сары баш күн карама (Ч. Айтматов). 3. өтм. берекеси жок, кадыры жок. Колдо туума кодура (макал).

КОЖАЙЫН (ор. хозяин < ир.) ээ, бийлөөчү. Советтик адам өз өлкөсүнүн кожайыны («Коммунист»). Биздин кой ферма башчы өз жайыныбыз ушундай буйрук берип кетти (К. Жантөшев).

КОЖО (ир.) 1. ээ, башчы, ээлөөчү. 2. дин. Мухаммеддин Фатима деген кызынан тарагандар «кожо» деген наамга ээ болуп кеткен. Молдо менен кожону, Боздотуп урду ошону («Манас»). Кожо, молдо, эшендер. Мечитинде сулады (Токтогул).

КОЖОЛУК (ир.-кырг.) чарба, жеке чарба. — Канча түтүн кожолук бар колхозунда? — Үч жүзгө жакын (Ж. Мавлянов). Согушк мал да, кожолук мал да азырай, эмне болуп кетти дегенсип, коболонго түшпө (К. Канмов).

КОЗО (ир.) пахта өсүмдүгүнүн кутучасы. Катар-катар тизилет козо сабы, Кучагына имерет күндүн табы (Т. Байзаков); тозо м-н бирдей.

КОЙЧАГЫР (кырг., эск.) мылтыктын бир түрү. Койчагыр үнү чапырып, Бараң мылтык бадырап, Басылбай добуш дабырап («Манас»).

КОК (кырг.-монг. хог) кир, какач. Эрге каршы суук тил, Эле-чеги кок болот. Ушак айтып, сүйрөндөп, Урушка оозу шок болот (Тоголок Молдо).

КОКОЗО (дунг. хэхэзи) темир калакча менен кырылган аппинин сала турган калай идиш, бапка (мурда Кыргызстандын аш эмес! Өлүгүн көрөбүн ушундай оокаттың, — деди бир күнү Кыз-Колек (ир.) момо тоголок, тоголоктогон ылай топурак. Жар-чанын түбүндөгү колектеп жасалган жалгыз там Бердинин үйү (К. Жантөшев). Таманыбызды ташка тилгитип, ылайын тебээлеп, колегин сокконбуз. Анын ар бир колегинде мен айткан беш кишини терн бар (Ж. Медетов); колок м-н бирдей.

КОЛЕГИЯ (ор. < лат.) 1. мекемедеги, органдагы кенешип жеткинлик кылдуучу кишилер тобу. Министертонун колегиясынын газ.). 2. тар. Пётр I заманындагы кээ бир борбордук башкаруу органдарынын аты.

КОЛЛЕКТИВ (ор. < лат.) белгилүү бир мекемеде же ишканада бирге иштешкен, максатташ, тилектеш адамдардын тобу.

КОЛО (ир.) дөңгөч, бир кертим карагай, Тоодон бир коло карагай сүйрөтүп кел (сүйл.).

КОЛОК (ир.) ыргыткыч куралдан атылган таш же каткан чопотыр («Манас»). Кыйла жалды ыйлаткан, Колок менен сулаткан (Тоголок Молдо). Колок атып, жаа тарткан, Аялда мындай баатыр жок (Тоголок Молдо).

КОЛОНИЗАТОР (ор. < лат.) колонияга үстөмдүк жүргүзүп, андагы эмгекчилерди ээген адам.

КОЛОНИЯ (ор. < лат.) саясий жана экономикалык өз алдынчалыгынан ажыраган, империалисттик мамлекеттер тарабынан басып алынып, ээилип жаткан өлкө. Империалисттик өлкөлөр Африкадагы колонияларынан экинчи дүйнөлүк согуштан кийин дээрлик ажыраган («Сов. Кырг.»).

КОЛОМОЧ (кырг., эск.) курал кармоо үчүн карууга чейин жыланачталган кол.

КОЛОМОЧТУУ курал кармаган колдун жеңин чечип, белине кыстарып алуу. Коломочтуу кол алып, Жоого каршы аттанды («Манас»).

КОЛОМСОК (кырг.) жаанын огуң салгыч баштык. Коломсокко кол салды («Манас»).

КОЛХОЗ (ор. коллективное хозяйство, колхоз) коллективдүү чарба. Биздин өлкө душман канын чачышат, Батыштагы жанган өрттү басышат. Колхоз-совхоз, ата-эне, карындаш, Анткендиги жардам берип жатышат (фольк.). Алдын ала ойлогону ордуна чыгып, Түндүктүн, болгондо да Ысык-Көлдүн түштүк жээгиндеги колхоздордун бирине жиберилди (А. Саспаев).

КОМАНДИР (ор.) аскер бөлүктөрүнүн, бөлүмдөрүнүн, аскер кемелеринин жетекчиси, башкаруучусу. Караанын көрүп жүрүүгө, Командир, врач болсомчу (Эл ырлары).

КОМБАЙН (ор. < англ.) түрдүү иштерди, бир нече ишти биринин артынан бирин аткаруучу татаал машина. Тегирмендин жанында эгин чаап жүргөн Касымдын комбайны жым болуп токтоп калганда мен ага анча деле назар салган жокмун (Ч. Айтматов).

КОМБАЙНЕР (ор. < англ.) комбайнды жүргүзүүчү адам.

КОМБИНАТ (ор. < лат.) 1. бир-бирине байланыштуу түрдүү өнөр жай ишканаларынын бирикмеси. Эт комбинаты. Камвол-нооту комбинаты. 2. ар түрдүү баскычтагы мекемелер бирикмеси. Бакчалык комбинаты.

КОМИТЕТ (ор. < фр.) мамлекеттин же коомдун иштерин башкарып туруучу коллегиялык орган. Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын Борбордук Комитети. Эмгекчилер депутаттары Советинин аткаруу комитети.

КОММУНИЗМ (ор. < лат.) коммунисттик коомдук формациянын эң жогорку фазасы. Алдыга койгон максат коммунизм, Кол карма-шыл тең барам орус менен (Ы. Борончиев). Лениндин белеги, Саясатын кармайлык. Коммунизм дооруна, Бардык күчтү арнайлык (Ч. Иманкулов).

КОММУНИСТ (ор.) коммунисттик партиянын мүчөсү. Жер жүзүндү баарына, Тутка болгон коммунист! Тууралыктын жолуна, Уста болгон коммунист! Мээнеткечке жетекчи, Нуска болгон коммунист! (Эл ырлары).

КОММУТАТОР (ор. < лат.) 1. электр тогун жиберүү, токтотуу жана да анын багытын өзгөртүү үчүн колдонула турган прибор. 2. телефондорду байланыштырып турган атайы прибор.

КОММУНИКЕ (ор.) көбүнчө эл аралык мааниси бар маселе жөпүндөгү расми билдирүү.

КОМОХОЙ (кырг.-монг. хомхой) соргок, тойбогон, ач көз. Комокойлуу сыр пайза; Учун болот улаткан («Манас»).

КОМПАРТИЯ (ор.) коммунисттик партия. Компартия калкын алта жетелеп, Коммунизм төрүн көздөй бурулду (А. Бердибаев).

КОМПЛЕКС (ор. < лат.) чогуу, чогултулган түрдө. Ишти комплекс түрдө уюштуруу — ийгиликтин башталмасы («Сов. Кырг.»).

КОМСОМОЛ (ор.) 1. коммунисттик жаштар союзу. Комсомолдук жыйынга келүү жаштар күн санап көбөйө берди. Бирок комсомолдун катарына жазылууга дароо эле макул болбогондор да бар эле (Т. Мияшев). 2. коммунисттик жаштар союзунун мүчөсү. Морозов комсомол жигиттин мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн көрүп, баш кийини алып, үнсүз туруп калды (Т. Мияшев).

КОНВЕРТ (ор.) кат салына турган төрт бурч кагаз баштыкча. Кат менен бирге барууга конвертке батпадым (Эл ырлары).

КОНГРЕСС (ор. <лат.) 1. эл аралык съезд, кенешме. Тынчтыкты жактоочулардын Бүткүл дүйнөлүк Конгресси. 2. кээ бир өлкөлөрдөгү закон чыгаруучу жогорку мамлекеттик орган. Америка Кошмо Штаттарынын конгресси.

КОНДУКТОР (ор. <лат.) 1. поездди узатып, анда тартиптин, коопсуздуктун, жүктөрдүн сакталышына көз салуучу темир жол жумушчусу. 2. автобус, троллейбус, трамвайды узатып, жүргүнчүлөрдүн кирип-чыгышына көз салып, билет сатуучу транспорт жумушчусу.

КОНКУРС (ор. <лат.) мыктыларды ылгоо үчүн жүргүзүлгөн мелдеш. Конкурс мыкты аткаруучуларды ылгоого мүмкүнчүлүк берди («Муг. газ.»).

КОНСТИТУЦИЯ (ор. <лат.) мамлекеттин коомдук түзүлүшүн жана мамлекеттин түзүлүшүн аныктаган негизги закону. Гигант күчү эл бирлигин чыңалткан, Жениш таңы ай-ааламды кубант-чыгарткан (О. Бөлөбалаев).

КОНТРОЛЕР (ор. <англ.) текшерүүчү, тергөөчү, таптыштөөчү, бакылоочу адам. Автобусту токтотуп, контролёр билеттерди текшерди («Чалкан»).

КОНФЕРЕНЦИЯ (ор. <лат.) кандайдыр бир маселелерди талкалоо үчүн мамлекеттик, илимий, коомдук, партиялык жана башка уюмдардын өкүлдөрүнүн жыйналышы, кенешмеси. Келин балакатышат экен (Ч. Айтматов).

КОНЦЕРТ (ор. <итал.) эл алдында музыкалык чыгарманы же обонду угузуу. Концертин экинчи бөлүмүндө Москвадагы театр-төлкө таң калтырды (К. Күмүшалиев).

КОНТААЖЫ (кырг.-монг. хунтайж) кандын уулу, акимдин уулу. Контаажы ээн жер, ээн элге келип, Чүйдүн башы Кеминден орун алган (Тоголок Молдо).

КОНУР (кырг.-монг. хонгор) жоош, жөнөкөй, момун. Кой да сүйлөт баласын, Конорум деп (ылакан).

КОНШУ (кырг., эск.) кошуна. Жаман эрге мал бүтсө, Жанына коңшу кондурбайт (ылакан). Малина сак бол, коңшунду ууру тутпа (макал).

КОО (кырг., эск.) кашаа, тосмо. Коо бузган күлүк — чыгаан күлүк. Байгеге сайылуучу малды камаган коону бузуп, байге алган.

КООГА (ир.) чыр, чатак, уруш, уу-чуу, жаңжал. Жоболоңдуу кырк баатыр, Топ талашар окус деп, Коога болор кокус деп, Биштырган каты бар («Манас»).

КООЗ, КАБЫЗ (ар.) 1. жел кармай калуу, жел тийүү. 2. өтм. зордукчу, тартып алуучу. Жарды болсоң — кооз бол, Бай жынынан түңүлсүн (макал).

КООК (кырг., эск.) 1. башка кийгизилген жазалоо шириси. Башына коок капталып, Мойнуна зоолу салынып («Манас»). 2. кылмыштуу адамдын мойнуна кийгизилген тактай моюнтурук.

КООЛУ (ар.) токтом, чечим (1920-жылдары колдонулган термин). Ошол кезде калпанын, Коолу деген токтому (Тоголок Молдо).

КООМ (ар.) 1. эл, журт. 2. уруу, урук. 3. топ, журтчулук, жамаат.

КООМА (кыт. хома) жакшыбы, саламатпы. Салам айтты калмактар: Каным, коома, коома деп (Тоголок Молдо).

КООМАТ (ар.) дни, тик туруу, тик туруп намазга киришүү. «Кат коомати салат!» деп намазды баштоо. Кеч Букарды карасаң, Азанысы аркырап, Коомат айтып чакырып, Башына селде чалынып, Бөжөндөгөн карысы, Мечитке кирет кагынып («Манас»).

КООНУУ (кырг.) кубануу, шаттануу, көңүлү көтөрүлүү. Үрбүнү башка саларсын, Колун коонул каларсын («Манас»).

КООП (ар.) 1. коркунуч, коркуу. Манас сураганын алысы деп, Өлөөлү күнү өткүчө, Коопсуз жатып калсын деп («Манас»). 2. өтм. шек, кадик. Кообун кайдан болсо, Катарың ошондон (макал).

КООСУЛ ААЗАМ (ар.) дни, алыс жерде жүрүүчүлөргө жардам берүүчү олуя; капсылазам м-н бирдей.

КОР (ир.) азап чеккен, жек көрүнчү болгон, шору кайнаган. Бирде жигит кор болот, Бирде жигит зор болот (ылакан); кар м-н бирдей.

КОРБАШЫ (кырг., эск.) 1. Бухара хандыгынын убагында: кул-жабдык турган үйдү башкарган адам. 2. өтм. Совет бийлигинин алгачкы мезгилинде чыккынчылык, талоончулук кылган, өкмөткө каршы чыккандардын, басмачылардын башчысы. Корбашынын буйругу менен камалып турган бу кичине айылдын киши-тери ыз-быз этип, аяй кетишти көзсүз темселеп турган уланды (С. Өмүрбаев).

КОРДО (ир.) 1. күрүч салган суюк аш. 2. суюк аш, сорполуу тамак. Чай пиялага куйган кордону ранске сунду (К. Жантөшев).

КОРЕК I (ир.) 1. түш, диал. тамак, аш, оокат. Эртеден бери оозуна корек ала элек (сүйл.). 2. оокат кыларлык мал. Колунда оокат кыларлык кореги да жоқ (М. Абдукаримов).

КОРЕК II (ир.) суукка учурап, ачылбай калган пахтанын коюсу.

КОРЕНДИ (ир.) түш, диал. жегич, көп жеп көнгөн. Калдыкул этке башынан коренди болгон киши эмеспи. Ашыкпай бир жам-башты бычак менен абыдан шылып иракаттана берди (Т. Касымбеков).

КОРО (ир.) түш, диал. дүмбүл мөмө, чала бышкан мөмө. Зейнегүлдү алдап өрүктүн түбүнө отургузуп койт да, Дурусбек анын башына чыгып, чөнтөгүнө кородон шыкай салып түшөт (Н. Атамкулов).

КОРОЗ (ир.) тооктун эркеги. Таң сүрүп, короз кыйкырган маалда аттанып жолго чыкты (Т. Сыдыкбеков).

КОРОМСОК (кырг.-монг. хоромсого) сладактын жебелери (октору) салына турган баштык. (өзб. курамта). Коромсокко кол салды («Манас»).

КОРОСОН I (кырг., эск.) чечек оорусунун ээси. Коросонго кой атап («Манас»).

КОРОСОН II 1. өтө курч, абдан өткүр. Коросон бычак кол кесет, Коросон кылыч беш кесет (ылакан). 2. күчтүү. Коросон арак

Коросондон куу коюп, Коркурата бир соруп, Коңурбай түштү жүз мин кол («Манас»).

КОРПУС (ор.-лат.) 1. адамдын, айбандын тулку бою. 2. кеменин, пароходдун тулкусу. 3. айрым өзүнчө турган имарат. Институттун окуу корпусу. 4. революцияга чейинки Россияда: кээ бир аскердик окуу жайдын, аскердик бирикменин аталышы. 5. орто чондуктагы шрифт, арип. 6. бир өкмөттүн алдындагы чет элдик өкүлдүктөрүнүн жалпы аталышы. Дипломатиялык корпус. 7. механизмдин кутусу (мисалы, сааттын).

КОРСТОН (ир.) кубаныч, шат, курсант. Машине-дүкөндү өзү ээрчитип келгенсип, бала корстон болуп калды (Ч. Айтматов).

КОРЧУ 1. тар. Илгери Орто Азияда жашаган өкүмдарларды кайтаруучу адам. Өкүмдарлардын гвардиясы. 2. Темирдин заманында — эгин талаасын коруучу адам (коруучу деген сөз кыскарып, корчу болуп калган); корук м-н тектеш.

КОСЕК (ир.) пахтадын кутусу, чанагы. Қымбатынды сеземин кадам сайын, Косектеги пахтадай дилдин агын (Т. Байзаков).

КОСМОДРОМ (ор.-гр.) космоско учуучу аппараттарды куроо, даярдоо жана учуруу иштерин жүргүзүүгө арналган курулмалар менен техникалык каражаттар комплекси. Эки суткеден бери космодромдун аянттарында кызуу кыймыл, күндүр-түндүр тынбаган иш жүрүп жатат (Ч. Айтматов).

КОСМОНАВТ (ор.-гр.) космос мейкиндигине учуучу кораблди айдоочу адам. Юрий Гагарин — дүйнөдөгү биринчи космонавт (сүл.).

КОСМОС (ор.-гр.) бүткүл аалам. Космоско жакын конушу, Кыргыз эл деген дал ошо (Б. Сарногоев).

КОШ (ир.) 1. жакшы, сонун. 2. өтм. кайыр, соо бол. Кош! жан достум. Манас деп, Кол кармашты Көкбөрү («Манас»). Кош, Алдеп ата мекен чакырса, «Аманбыдан» «кош» деп айткан сөз жакшы (А. Осмонов).

КОШАН (кыт.) камырдын ичине салынып, дандырда же майга бышырылган тамак (түндүк кыргыздардын тилине уйгур тили аркандан аябай тойгончо жедик («КМ»)).

КОШОЙ (кырг. монг. хойой) 1. эки эсе. 2. эңчилүү ат. Байланып калган базардын, Багын ачкан эр Кошой («Манас»).

КОШУБАК (ир.-ар.) көңүлдүү, курсант, көңүлү жай. Ар бир ишти да өзүнчө кошубагы болот эмеспи — деп ал жылмайды (Ж. Мавлянов).

КОЧИ КОШИ (ир.-кырг.) 1. кочкор, чон мүйүздүү кой. 2. өтм. койдуп чыкты (сүл.).

КӨБӨК (кырг., эск.) ит. Байгөбөк, байгөбөк! деп итин чакырды (сүл.).

КӨЗ (кырг.) жандуулардын айлананы көрүү органы. Шерт үшүл: эки көзүн оюп алам, Эгерде бир жеринен жазып калса... туман. Апыгып Азиз хандын амиринен, Сынчылар башын чайкап, көзүн жумган (А. Осмонов). Көз жара — сары карт. Көз көрсөчүк — наристеге көз тийбесин деп, баш кийимне, төшүнө тагылуучу ак көзчөлөрү бар кара мончок (көз тийгенде мончоктуп көзчөлөрү.

үн бири ыргып кетет имин). Көз акы — көргөндүгү, катышкандыгы үчүн алынуучу төлөм, олжо. Көзү ачык — болочоктон кабар берүүчү, алды ала туура болжочу адам. Көз артуу — сугу түшүү, аяңдуу тартуу. Көз болуу — бакылоо, кароолдоо. Орой көз чарай турганда — бардыгы чогуу турганда. Көз жүгүртүү — карап гана чыгуу. Көзгө басар — өтө эле ыйык, ардактуу (кыргыз ыйык нерсени көзүнө басып сүрткөн). Көздүн чаары чыгуу — ачуусу келүү («ир. жар — ачуу»). Көзүнөн чыксын — сокур болуп калсын (эски ишенимде: жакшылыкка жамандык кылган кишинин көзү сокур болуп калуу имин). Көз каранды — багынычтуу. Көз бозоруу — буруугу, көзүнө эч нерсе көрүңбөй туруу. Көз боочу — каратып туруп алдоочу, сыйкырдоочу. Көз май түгөнүү — тешиле тиктеп көнүштөө. Көз таңмай — балдардын ойнуу. Көз жумдуга салуу — элтеп эле бүтүрдү аты кылуу. Көз жаруу — бала төрөп алуу. Көздү май басуу — эч кимди көзүнө илбей, көпкөлөң тартуу.

КӨЗӨ (ир.) чон кумура. Койкойгон кум көзөгө мелт-калт мусалас да куюлду (Т. Касымбеков).

КӨЗҮР (ор.-пол. козырь) карта ойнууда башка карталарды басуучу карталар. Көзүр менен бас! — деп кыйкырып жиберди («Чалкан»).

КӨП БААТЫР (ир.-кырг.) мыкты баатыр, чыгаан эр. Акылга дыйкан көй баатыр, Айттууга менде сөз жагыр («Манас»).

КӨЙКАП (ир.-ар.) 1. миф. бүткүл дүйнөнү курчап турган тоо (араб алфавитинин «К» тамгасына окшош имин). Жетимурук журту бар, Дөө менен перинин, Арасынан уругу, Көйкаптын чети түрү («Манас»). Гүлгаакынын гүлү бул жерде болбойт, Көйкапта болот. Кош эми, калкына айт, канына айт (Тоголок Молдо). 2. өтм. Борбордук Тянь-Шандагы өрөөн (Кайыңды жана Май-Баш тоолорунун арасында). Илгери киши өлтүргөн, уурудук кылып айыбы чыккандар ошол Көйкап тоосуна качып бекинүүчү имин). Жакшылык, Жантай деген эки бир тууган Текестеги кызай казактын Дадай деген мыктысын өлтүрүп коюп, Көйкап тоосуна бекинген дешет (А. Саспаев).

КӨЙКАШКА (ир.-кырг.) 1. өтө мыкты баатыр, чыгаан эл бийлөөчү. 2. мыкты күлүк ат.

КӨЙКҮЛҮК (ир.-кырг.) чыгаан күлүк, мыкты күлүк. Көйкүлүктү көргөндө, Күлкүдөн Жакып жат болду. Ээлеп минер бала жок, Эгем таала чара жок («Манас»).

КӨЙРӨ (кырг.) Жука темирден жасалган кумган. Мискер негизинен челек, көйрө, кумган түптөп, тешилендерди жамачу (Ж. Мавлянов).

КӨЙТҮН (ор. Куйтун) Иркутск областындагы темир жол станциясы. Азыр анын жанында Куйтун селосу бар (илгери Токтогул Сибирге айдалганда ошол жерде болгон түрү бар). Көйтүндө жүрүп Токтогул, Көп тарттым, элим, азабын (Токтогул).

КӨК (кырг.) булутсуз асман өңдүү түс. Көк көйнөк кийсем жер чегет. Көчөдө балдар көп жүрөт. Көңүлгө туура келбесе, Көк шумкар кылып ким сүйөт (Эл ырлары). Көк жал — гүна; өтм. мыкты азапат. Көк бөрү — улак тартуу мелдеш. Көк мелтей — көшөрмө, көк бет. Көк чоку — далайды көргөн, куу, амалдуу, ак чач абышка. Көктүн суусу — кымыз. Көк шалкы — кучкачтын бир түрү. Көк шплати — катып бүткөн, арыктыгы жетишкен; өтө эле майсыз (сорпо, жарма ж. б.). Көк жеке — бут кийим. Көк жеке бутта чойкооп,

Найзасы колдо койкоюп («Манас»), Көк — чылгый шириден жасалган боо, жип.

КӨКНАР (нр.) 1. аңиймдин көк башы. 2. аңиймдин башынан кайнатып алынган уудантык зат. Бабырган деген эл экен; Көкнар, нашаа жээр экен (Тоголок Молдо). Көпчүлүктү көзүнө илбей үргүлөп, Баңги отурат көкнарысын мыжыгып (Т. Байзаков).

КӨКНАРЫ (нр.) аңиймчи, көкнар чегүүчү, баңги адам. Көкнары болуп калдым бейм, Көңүлдүмдөн кетпейсини (Барпы).

КӨКӨЙ (кырг.) көңүл, жүрөк. Көкөйдөн кеткис окуя, Көрбөсөм муну билемби (Токтогул). Ошол саатта ар биринин көңүлү сызчыгып жатты (Т. Касымбеков).

КӨКӨМӨРӨН (кырг.-монг. көк — көк түс, мөрөн — дарыя) көк суу (дарыянын аты). Көкөмөрөндүн суусун бойлоп жүрүп отурдук (сүйл.).

КӨКӨ ТЕҢИР (кырг.-монг. көк — асман, теңир — кудай) жаратканы кудай. Жараткан көкө теңирге мин-бир-эки ыраазы. Ыраазы-иниче окунуп, Күн чыгышка бет алып, Көкө теңир колдо деп, Батаяк эле. О, көкө теңир, атасынын топурагы муздасачы (Т. Касымбеков). О, көкө теңир, каягына жоголом? Жок, жоголбойм... (Ш. Садыбакасов).

КӨКҮЛ (нр.) 1. секелек, маңдайга койгон чач. Бойго жете элек беш көкүл кыз. 2. жылкынын маңдайындагы жалы. Көкүлүн көккө ыргытып, Туягын жерге мылгытып («Манас»).

КӨКШҮН (монг.) абышка, чал, карыган эркек. Өлүгүндү гана көрөйүн жубарымбек. Колума бир түшөрсүң!... Сени элеби, сага элеби... калкалап алар көкшүн таятаң экөөңдү тең карап тур!... (Ч. Айтматов).

КӨЛӨШ, КӨЛӨЧ (ор.-нем. галоши) бут килим. Башында тетабтай, бутунда көлөчү жок... маасычан чуркаган сары сакалдын артынан дүр эткен эл бута атым гана алды жакта топ өгүздү айдап бараткан төрт атчанды селдей каптады (С. Өмүрбаев).

КӨМӨЧ (нр.) 1. күрүчтүн же буурчактын унуна жасалган тегерек таттуу нан. 2. өтм. корго көмүп бышырылган тегерек нан. От жакалай отуруп, күлгө көмөч бышырган балдар (сүйл.).

КӨМӨЧДАН (нр.) 1. нан бышыргыч таба, чоюн же темир идиш. Илгери көл башындагы кыргыздар нанды көбүнчө көмөчданде салып бышыра турган («КМ»). 2. көмөчданде салып бышырылган нан.

КӨӨДӨК (нр.) 1. бала. Кырк көктөмдү көзү менен көрсө да, эси жок, алаңгазар, балача аракет кылган. Көөдөгүмдөн оолуктум, Карачанын Сайкалдын, Алдынан чыгып жолуктум («Манас»). 2. ак сакалдар, курбулар, Арзан эмес, жар тапмак. Акылы жок көөдөктөр, Ойлобойт муну дардактап (К. Жантөшев).

КӨӨДӨН (нр.) 1. көкүрөк. Көөдөнгө батпайт көп санаа, Каны-Көөдөнүм калды кирилдеп («Манас»). Көзүм калды ириңдеп, соо. Көөдөйбай шашпа, Көпкөндү ташта. Кара көз кызга, Кашыңды капка (Т. Байзаков).

КӨӨМҮШ (нр.) сүттүү уй. Уйлары көөмүш, сүткө бай, Қойлору асыл, жүнгө бай (Барпы).

КӨӨНӨ (нр.) эски, эскирип калган. Өцүрлөрү шөлбүрөгөн көөнө чепкенин кийгизди (Т. Касымбеков).

КӨӨР (нр.) асыл таш. Кылсаң көөр төгүлгөн, Ишиңди бир пас ырдайып (Барпы); көөхар, кавхар м-н бирдей.

КӨӨСӨР 1 (ар.) дин. бейиштеги түгөнгүс, соолгус кудук. Ажылыкка бардыңыз, Абан көөсөр суусунан, Ооз чайкап, даарат алдыңыз (К. Акнев).

КӨӨСӨР II (нр.) 1. уй баш. 2. өтм. келесоо, акылы жок. Көргөнү болсо, көрүп айт, Көрө албасан, сен Көкчө, Көөсөрдүк сөздөн кайра тарт («Манас»).

КӨӨХАР (нр.) асыл таштын бир түрү. Жүгүн ачып караса, Зумурут, көөхар таш экен («Манас»).

КӨПӨК (кырг., эск.) ит. Жашы кыйлага барып калган жипт агасын көрүшүп, көк жал бөрү көргөн көпөк сыяктуу жым болуп кыпчынып калышты (Т. Касымбеков); көбөк м-н бирдей.

КӨПӨС, КӨПӨШ (ор. күпец) 1. менчик соода ишканасынын ээси, соодагер. 2. өтм. бай, малдуу. Ассалоом алейкум, чоң көпөс! — деди тамашага чалдырып (Ч. Айтматов).

КӨР I (нр.) сокур. Кулагына чан толуп, Көзү көрбөй көр болуп, Кулагы укпай кер болуп («Манас»).

КӨР II (нр.) мүрзө, кабыр. Эреним Чубак жан досум, Көрүмдү кенен оюп кет, Аманат кылып ал жерге, Алакенди коюп кет («Манас»).

КӨР АЗАБЫ (нр.-ар.) 1. дин. күнөөлүү адамдарды көр ичинде азап периштелеринин кыйнашы. Көп эле болсо өлөрбүз. Көр азабын көрөрбүз («Манас»). 2. өтм. өтө кыйноо чегүү. Жол азабы — көр азабы (макал).

КӨР БАЙГЕ (нр.-кырг.) илгери кол башчы, уруу билермандары, бай-манап адам өлгөндө жыл маалында аш берүүчү киши ошол уруунун аксакалдарын, билермандарын, куда-сөөктөрүн чакырып кеңеш курган. Ошол кеңеште чоң аштын камы, атты кандай чабуу, канча атка байге коюу, конокту кандай алуу, дагы кандай тамашалар өткөрүү өңдүү маселелер каралган. Жыйында кичине ат чабыш болуп, ага аз байге сайышкан. Ушул ат чабыш көр байге же кемеге байге деп аталган. Аты чыгып келген адам байгени албастан, таштап да кеткен. Бүгүн кылдым көр байге, Эртең кылам чоң байге, Аба Кошой акылман, Акыл чыгат эмеспи, Сиз өңдөнгөн баатырдан («Манас»). Тайбуурулдай таптаган, Сараладай сактаган. Кетип калат курчу деп, Кемеге чаппаган (К. Акнев).

КӨРКАНА (нр.) 1. мүрзө, бейит, кабыр. 2. өтм. өлүктү көргө койгондогу ат чабыш. Ойроттун баарын чакырып, Озгон күлүк кыйласын, Көрканага чаптырып («Манас»).

КӨРКОО (нр.) 1. мүрзө, ачып, өлүк жеген чөө. Маш болгон көркоо иттер жаңы мүрзөнү көргөндө карап турушабы? (К. Жантөшев). 2. өтм. кан соргуч, залым, канап-бутагыч, эл жегич. Кедейлердин акысын, Көркөө байлар жеп коёт (Токтогул).

КӨРМАНА түш. диал. көрүмдүк. Жаңы төрөлгөн баланы, жаңы келген келинди биринчи көргөндө берилүүчү сыйлык. Кана, келиндерди биз менен жүз көрүштүрүп, атын айтып тааныштырып, көрманасын алгыла (К. Жантөшев).

КӨРМАР (нр.) сокур жылан. Сөөлжанга окшогон ичке жылан. Узундугу 38 сантиметрге чейин. Көздөрү калканчынын астынан жакшы көрүнбөйт (көбүнчө чөлдө, коон-дарбыздын аңызында, таштын

астында жашайт. Адамга зыяны жок. Кумурсканын жумурткалары жеп тиричилик кылат).

КӨРӨ (пр.) кумура. Ээй, көрөлөп суу алуучу Булагың го, датка-айым (К. Жантөшев).

КӨР ПЕНДЕ (пр.) сокур адам, караңгы адам. Аттангыла, көр пенделер аттангыла. Алтын таажыңын алдында өтөгүлө пенделик карызыңарды (Т. Касымбеков).

КӨРҮСТӨН (пр.) өлүктөр көмүлгөн жай. Көрүстөңгө жакындаганда, көр казгандар утурлай басып, эл дуу туруп өкүрүп жиберилип жатса, биз кайдагы бир көрүстөңдү жактап арыз киргизебизби? (Ч. Айтматов).

КӨСӨӨ (пр.) сакалсыз, сакал чыкпаган. Урумдун уулу Көкбөрү, Аябаган эр экен. Сакалы сыйлап бириндеп, Көсөөлүгү бар экен («Манас»).

КӨСПАНТ (пр.) 1. кой, кой-козу. Коспанттан канча салалык, Көбүрөөк кылып алалык («Манас»). 2. түш. диал. кой жылым.

КӨТАЛАКЫ (пр.) эки жүздүү, көзүнчө мактап, сыртынан жамаңдайсып. Экөөбүз дос эмес бедек? («Чалкан»).

КӨТӨРМӨ (кырг., эск.) дүн соода, чекенелебей, дүн алынган пул алба. Бекерден таап алгандай, Анын бергенине кубанба (Токтогул).

КӨЧӨ (пр.) узата катарынан салынган үйлөрдүн ортосундагы транспорт, жөө адам жүрүүгө арналган ачык жер. Көчөгө чыксаң камыңды сагындым (сүйл.). Кимдин кимдин көчөсү, Насылкандын көчөсү (Токтогул).

КӨШ (пр.) эт. Арбак урган Чоң Жолой, Бир казан көштү жалтамады («Манас»). Көштү сиздики, сөөгү биздики (макал); гош м-н бирдей.

КӨШМӨР (пр.) өткел, эттүүк, эти чып. Эти көшмөр болсун деп, Эрки менен толсун деп, Кысыр эмди чагында, Кошуп берген энесин («Семетей»).

КУБААР (кырг.-монг. хуваар) 1. жети ата, түп ата. Кудай кылса кубаарыңдын акысы барбы (макал). 2. монг. энци.

КУБААР-ЗАН (кырг.-пр.) түп ата, түп эне. Жаратылган камым кыргыз, Кубаар-заным кыргыз, Кең Тянь-Шань жерим кыргыз (А. Чоробаев).

КУБАЛАК түш. диал. момо тоголок. — Кубалактарды бери узата бергиле! — тээ түпкүрдөгү жайчылардын — өлүктү көргө коюп аткан адамдардын үнүнө аламдын добушу кошулуп чыккандай, мен селт эттирип алды (А. Матисаев); губалак м-н бирдей.

КУБАТ (ар.) күч, ал. Эсенби алды элиндин, Кутуруп кеткен куу калмак, Кубатын алды белиңди («Манас»).

КУБУР (кырг.) 1. карапа түтүк. 2. темир түтүк. 3. жалпы эле шуу, алдан кулагын көтөрө койсо, баркырап муздак көк кашка суу түтүктөрү. Бектемирдин жерлештери аер-бирге кубур орнотуу суу чыгып (Ж. Мавлянов).

КУДАА (пр.) дин. теңир, жараткан, алла. Кадыр алла кудаа деп, Жаратканга жалбарып («Манас»); кудай м-н бирдей.

КУДАЯ (пр.) дин. теңир, жараткан. Арманым жок кудайга, Ан башкарган калкым бар («Манас»).

КУДАЙКӨП (пр.) дин. кудайчыл, теңирчил, сопу чалын. Кудайкөй кожо байкачы, Ушу кылган ишинер, Силерге кандай эл болот (Токтогул).

КУДАЙ ТААЛА (пр.-ар.) дин, жогору турган теңир. Кудай таала кудурет, Бендесин жасайт экен ар кандай («Манас»).

КУДАЙЫ (пр.) дин. теңир жолуна, теңир үчүн; садага, кайыр. Ар кимден сурап кудайы, Келе жатам жалдырап (Токтогул). Сарыбай ага бир мири теңге кудайы берди (Т. Касымбеков).

КУДДУ, КУДУ (пр.) так эле, как эле. Жерде шибер, колдо толкун ыргалып, Окшойт куду — сууга түшкөн сулууудай (С. Эралиев). Куду эле ошол жерден өнүп чыккан сыяктуу Зарыл да козголбой турат (Т. Сыдыкбеков). Балык болгондо да бала бүт денеси куду балыктын өзү болсо дейт (Ч. Айтматов).

КӨДӨРЕТ (ар.) 1. дин. күчтүү, бардыгы колуан келген; жасаган, кудай. Кудуреттин салганын, Көрүп жаткан дагы бар («Манас»). 2. өтм. күч, кубат, каражат. Ар ким өз кудурети жеткен ишти иштегени жакшы экен (Т. Сыдыкбеков).

КУЙ I (пр.) 1. мүнөз, кулк. Беркелүү байбиче, — Бейил-кую кенеп деп (Тоголок Молдо). 2. өтм. түр, кебете. Кар-бороону буркулдап, Күндүн куюу бузулду («Манас»).

КУЙ II (пр.) мейли, баары бир. Куй берсин, куй бербесин, мага баары бир — деди кежирлешип (Ш. Абдыраманов).

КУЙ III (кырг., эск.) кудук, ан, жердин тешиги. Зарыл иш чыган калса, Азиз акемдерди издеп, жер-куйга да барам (К. Жантөшев).

КУЛАК КАЙЧЫ (монг. хулхачы) ууру, ууру адам. Анда калтаң көп айтат, Камыкпа камым деп айтат. Кулак кайчы буруттур, Көбөйүп кетти дейсинби, Көк теңир аны урунтур («Манас»).

КУЛЖА АЙЫ (кырг., эск.) айдын аты (июнь айына туура келет). Капырай, кулжа айынын капортосуна чейин күндүн мурду сыныкпады (С. Өмүрбаев).

КУЛК (ар.) мүнөз, жүрүм-турум, олут. Диндардын мүнөз-кулку баарыга жакчу (Т. Сыдыкбеков).

КУЛКУЛДАБАТ (ар.) дин. Курандын 112-сүрөсүнүн башкы сөздөрү. Кулкулдабат куранды, Куй келгирин окуду («Манас»). Андан кийин «кулкулдабатты» үч кайрып окуи, жалпы арбактарга бата кылды (К. Жантөшев).

КУЛКУМ, КУЛКҮН (ар.) кекиртек, алкым. Жакшы кызматка турду эле, Кулкуну жаман капыр ичип-жеп жибериптир («Чалкан»).

КУЛПУ (пр.) килит; эшик, сандык бекиткич. Кошой аба, кебимди ук, Көкөтөйдүн көп дүйнө, Кулпусун эми ачамын («Манас»). Каалагга салып кулпуну, Бекитти тамдын эшигин (Тоголок Молдо).

КУЛУЯ (ар.) дин. Курандын 109-сүрөсүнүн башкы сөздөрү. Кулуу сүрөсүнө түшкөндө молдого куймак көтөрүп барчу турбайбы, курган балдар («КМ»).

КУМ (пр.) чоң карапа идиш.

КУМАЙ I (кырг.) кумдак жер, кум. Айланасы боз кумай, Мээ кайнаткан чөл болуп («Манас»). Бир маалда кумай шилеп аткан балдардын бирөө элейип карап калды (К. Акматов).

КУМАЙ II (пр.) бакыт кушу (анын көлөкөсү түшкөн киши бактылуу болот паныш. Буга кумайык байланыштуу болушу ыктымал).

КУМАР I (ир.) эңсөө, каалоо. Калың топту аралап, Тараталы кумарды (Токтогул).

КУМАР II (ир.) утуш ойну. Жыйырмадан бөлүнүп, Кумар кызык көрүнүп («Манас»). Кумарчыга кошулуп, Чатагына калбагын (Токтогул).

КУМАРПОЗ (ир.) утуш ойнуна ооп кеткен адам. Ал өзү өйүзгү тер ышкылуу экен (С. Жигитов).

КУМАН (кырг.) жезден же чоюндан жасалган кол жуугуч, чөөгүн. Туткасы жок кумгандай тоголонуп турат (сүйл.).

КУМНАР, КУМПАЙ (ир.) оңбогур, желмогуз. Кайдагы кумпарды жолдош кылып алганың? (сүйл.).

КУМСА (ар.) 1. кызтеке, гермофродит. 2. өтм. митаам, кара мүртөз. Ыраңында куну жок, Адам соёр кумсанын (Барпы).

КУМУЛДУК (кырг., эск.) ийлеген териден жасалган насыбай салгыч. Насыбай салган кумулдугун чыгарды. Муунта байлаган боосун чечип, насыбайынан чымчып алды (А. Убукеев).

КУМУРА (ир.) борсогой карапа идиш (көбүнчө шарап, суу куюлат). Түбү чуңкур кичинекей идишке кумурадан бирдемени куя баштады (Т. Касымбеков).

КУМЧА (ир.) боткок, гүлдүн кутусу. Жолу арбыйт жоргонуп, Гүлү сонун кумчанын (Барпы).

КУН (ир.) 1. денедегі кан. Ыраңында куну жок (Барпы). 2. өтм. бирөө колдуу болуп өлгөн адам үчүн алына турган айып, өлгөн адамдын баасы. Эр өлтүрүп кун тартпай, Элимден кеттим айдалып (Токтогул). Айтканына көнгөнүмүн, Үмөтөйдүн кунуна Тайбуурулду бергемин («Семетей»).

КУНА түш. диал. кубаныч, шаттык («жыргал-кууна» болуп айтылат). Ырчы (Японияда) катуу кыйырса, ошого жараша артист бийи менен кунана батканын билгизип жаткансыды (К. Жусупов).

КУНАБА (ир.) кандуу жаш, катуу кайгы. Санаа тартып сарылып, Дартызар болуп сандалып, Кунаба жутуп кумсарып (Тоголок Молдо).

КУНДА, ГУНДА (ир.) кара курт, уулуу жөргөмүш (ырым-дариында гана кездешет). Кунда, кунда, кунда курт, Атын билген кунда курт (дарым ыры).

КУНДАК (ир.) мылтыктын найымын бешиги. Мылтыгым кооз болсун деп, Ак талдан кундак чаптырган, Алмадан шыйрак жойдурган (Эл ырлары).

КУНДАР (кырг.-ир.) өлгөн адамга айып төлөмөр адам, к. кун.

КУНДУЗ (кырг.) териси баалуу жаныбар (кара күрөң, кулпур-ма, бир түстүү). Өлкөбүздүн бардык жеринде бар. Суунун көбөө-лүндө жашайт, мыкты сүзөт жана чумкуйт. Будурунда бугу бар, Кумдак сууда кундуз бар («Манас»). Көйкөлгөн көктө жылдыз-сың, Көлдө ойногон кундузсуң (Эл ырлары).

КУНИК (ир.) серт, түрү суук, өңү жаман, ирени жаман. Аз да болсо көптөй көрүп, куник болсо да тузук деп ушуну канжыгага байлана кетишиң, хан тагасы (Т. Касымбеков). Кыштак калкы «калпычы» деп жаманатты кылган куник адам жанып жеген жалганчы деле эмес экен (С. Жигитов).

КУНУТ (ар.) дин. кулчулук кылуу, жалынуу. Намаз бүткөрдө эки жагына салам бергенден кийин, кунут дубасын айтып бата кылды (Т. Касымбеков).

КУНУК (ир.); куник м-н бирдей.

КУП (ир.) макул, жакшы болот. Он экиде Бокмурун, Обунду таап иш кылган. Оён Манас куп десе, Ошондо, иини, күч кылган («Манас»). Куп дебей, жарайт дебей, же жок дебей, Түнөрүп күзгү узун түн түнөргөндөй. Көрөгөч алп каракуш сыяктанып, Толубай бир туякты кур жибербей (А. Осмонов).

КУПА (ар.) 1. күмбөздүн жумуру төбөсү. 2. өтм. көрчөгө, жүгөң, куюшканга бастырылуучу борсогой темир. Күмүштөн купа койдурган, Кыял салып ойдурган (А. Чоробаев). Жүк бурчу — бакап ачалуу, Купасын чапкан дилдеден («Сарынжи-Бөкөй»). Чачысына күмүш купа чөгөрүлгөн жылан боор кооз камчысы менен Байымбеттин ийини секин нукуду (Ш. Бейшеналиев).

КУПТАН (ир.) 1. уктап аткан кез. Жаннаттын гүлү жыттанган, Жигиттер көрсө суктанган, Жаным сүйгөн Дилбарды, Жетелеп кетсем куптанган (Барпы). 2. дин. жатаарда окулчу намаз. Үстүнө кирбейт башка адам, Куптан окуп эл жаткан (А. Чоробаев). Айың сөздүн чындыгы бар экен, Ит атаарды куду куптан окуп жаткан жеринен кармабадымбы (С. Жигитов).

КУПУЯ (ар.) жашырын, сырдуу, ичинен, билдирбей. Купуя ойдо жаткан сөздөр, Кирпиктерге тагылат (Т. Байзаков). Капалыгым тараткан, Купуя сөзгө машындан (Тоголок Молдо).

КУРАН (ар.) ислам дининин негизги «ыйык» китеби. Атынды оңдоп токуп жүр, Айкөлүм мени өлдү деп, Кезинде аңгырап куран окуп жүр («Манас»). Куран окуп, купта айтып, Көмдүн бекен, Токтогул (Токтогул).

КУРАН КАРМА (ар.-кырг.) дин. куранды төшүнө коюп, ант кылуу, каргануу. Иншаалла... мен чыккычларды азыр табамын деп, Бөрүбай молдо элдин баарына куран кармата баштады (К. Жантөшев).

КУРАН КАТМА (ар.) дин. арбактарга арнап, куранды баштан аяк окутуп чыгуу. Өлгөндөрдүн жаназасына туруп, куран катма түшүргөн... жалгыз гана Түнкатар молдо (К. Жантөшев).

КУРГУЙ (кырг., эск. кургак кудук) терең түпкүр. Түн караңгы, көз сокур, тайсан кеттиң кургуйга (Ч. Айтматов).

КУРДУМ (ир.) айлампа, суунун ирими. Курдумга боюн ташташып, Агып жүргөн андан көп («Манас»). Калың Нойгут элинен, Кесирлүү кыз чыкты деп, кездешкендин баарысын, Курдумга башым тыкты деп (Тоголок Молдо).

КУРЖУН (ир.) унаага арта салма туташ кош баштык. Макем берсе, бир атка, Куржун арта кетели (Токтогул).

КУРМА (ир.) ысык өлкөлөрдө өсө турган дарак (жемини абдан ширелүү, жийде сыяктуу болот. Кыргыздар касиеттүү деп эсептеген). Көк өрүгү курмадай, Чөлү сонун кыргыздын (Барпы).

КУРМАН, КУРБАН (ар.) 1. дин. арнап мал союу, атап союу. 2. өтм. өлтүрүү. 3. өтм. согушта каза табуу. Согушта курман болгондор бар (Ч. Айтматов).

КУРМАН АЙТ (ар.) дин. мал атап союу майрамы (мусулмандар зулхижжа айынын онунда өткөрөт).

КУРМАНДЫК (ар.-кырг.) атап союлуучу. Кылычты кындан аларда, Жайма көкүл жаш Айдар, Курмандыкка чаларда («Манас»).

КУРОРТ (ор.-нем.) табигый дарылыгы бар жай. Колхоздордун курорту, Айткым келет жеримди (Шамей Токтобай уулу). Дем алып жүрөт курортто, Ден соолук жагым начар деп (Б. Сарногоев).

КУРП (ир.) түш. диал. күч, кубат, ал. Өзүмдүн курпум жетет. Козголорго курпум жок (сүйл.).

КУРС (ор.-лат.) 1. багыт, бет алуу (кеме, самолёт). Авианосецтин бортунан учкан бир самолёт Сан-Франциского курс алды, аздан соң экинчи самолёт карама-каршы багытка — Владивостокко курс алды (Ч. Айтматов). 2. өкмөттүн, партиянын алган багыты. Партиянын курсу элдин таламына шайкеш («Сов. Кырг.»). 3. канлардын курсу ачылып жатыптыр (сүйл.). 4. жогорку окуу жайларында студенттин бир жылдык ичинде ала турган билими, студенттин составы. Сабыр техникумдун үчүнчү курсун бүтүрүп, каникулга кетди (Т. Сыдыкбеков). 5. дарылануунун бүтүн бир бөлүгү. Дарылоо курсу бүтсө, ооруканадан чыгам го деп турам («КМ»). 6. баалуу кагаздардын, акчалардын акча базарындагы баасы.

КУРСАНТ (ир.) кубаныч, көңүл ачыктык. Кулпунтуп ачыл багында, Курсант кылды жанында (Токтогул).

КУРТ (кырг., эск.) бөрү, карышкыр (Махмуд Кашкаринин «Лу-гатында» да ушу мааниде). Мал куш-курттан аман болсо, эртең жайлоого көчөбүз (сүйл.).

КУРТКА (кырг., эск.) кемпир.

КУРУЛТАЙ (түрк-монг.) чоң мажлис, чогулуш.

КУРУШ (кырг., эск.) түш. диал. кеңештеш, акылдаш, кеңеш. Куш салсак бирге салабыз, Курбулаш өскөн балабыз. Куруштуу болсок баарыбыз, Баатырлык бакыт алабыз («Курманбек»).

КУСА (ар.) 1. кайгы, капалык, көңүл чөгөт болуу. 2. сагынуу, көргүсү келүү. Куса болуп келгенде, Көрө албадым жүзүңдү (Эл ырлары).

КУСАДАР (ар.-ир.) кусалуу. Курбулуу булак кайыңды, Кулжалар оттоп жайылды, Кусадар болуп сагындым, Курдашым жүргөн кусадар болдум (С. Жигитов).

КУСАМАТ (ар.) кек, кастык, ичтеги кек. Кусамат болуп залым-деп, Айдалдым эле мен куулуп (Токтогул); кусумат м-н бирдей.

КУСЕНИ (ар.) 1. сонун, көркөм, сулуу, кооз. 2. өтм. түш. диал. сүйрү жүзүм (жүзүмдүн бир сорту).

КУСУЛ (ар.) дин. бүткүл денени жууш; бүт кириңүү, денени бүт тазалоо.

КУСУЛ ДААРАТ (ар.) дин. бүткүл денени жууп тазалануу. Кусул даарат аласың, Кудайдын жолун табасың (Токтогул). Пай-гамбардын жолунда, Кусул даарат колунда («Кедейкан»).

КУСУМАТ, КУСМАТ (ар.) кек, кастык, ичтеги кир. Ичинде пи-кир калбасың, Кусуматка баспагың (Эл ырлары).

КУСУР (ар.) 1. зыян, кемчилик. Жамандык кылсам жашымда, Кудуреттин кусуруна калам го, Көңүлдү өйүп, коркунучтар ырбады (Т. Байзаков).

КУТ (кырг., эск.) 1. жан, тын. Атын атаса, куту сүйүнөт (ма-түндүктөн коргошундай бактып тунүчүндө коломтого түшө турган нерсе; ал түшкөн үйгө бактып конот ичиси. Кээ бир кудай сүйгөн үйдүн төбөсүнөн кут түшөт (А. Токомбаев). 3. өтм. бакыт, жак-шылык дөөлөт. Кокоткун бир конгону — кут, эки конгону — жут (макал).

КУТПА I, КУТ (ар.) 1. уюл, полюс. 2. түндүк тарапта бир орундан кыймылдабай турган жылдыз, уюл жылдызы. 3. түндүк та-рап. Эки көзүн ирмбей кутпа тарапты карап кадалат (К. Жан-

төшө). Кутпа жакты баштанып, Чөгүп берет Желмайн, Көздөн жашын иркилтип, Төгүп берет Желмайн («Семетей»).

КУТПА II (ар.) 1. дин. жума күндөрүндө, майрамда намаз алында элге карата имамдардын сүйлөгөн үгүт-насыяты. Курдаш-тарың өлгөндө, Көрдүң бекен, Токтогул. Куран окуп, кутпа айтып, Көмдүң бекен, Токтогул (Токтогул). 2. дин. ишке кыйганда окула турган аяттар, сөздөр.

КУТУ (ир.) соот, сандыкча, көмүркөй. Мергендердин баарысы, Кутуда калбай дарысы («Манас»). Кутусун салып мойнуңа, Дарысын катып койнуңа, Барам деп басып бийикке, Кетүүчү элеч кийикке (Тоголок Молдо).

КУТУМ (ар.) 1. сыр жашырган, сырды сыртка чыгарбаган адам. 2. өтм. куу, арамза, ичимден тап деген кусмат адам. Бек уулдары качан да болсо ушундай кутумдугуңар калбайт (О. Көчкөнов). Ал эмес дегендер ортологу кутумдар окшойт го? (Т. Касымбеков).

КУУ I (кырг., эск.) агыш түс. Куу далы бала — итий (рахит) болгон бала, далысы жабынып калган бала. Куу чирен — дараматы жок чиренген, курулай чиренген адам. Куу куурай — оттук таш үчүн була алынуучу куурай. Куу шыйрак — бала төрөбөгөн аял. Куу чегир — бүркүттүн бир түрү. Куу этек — жарыбаган, томак. Куу баш — баласыз. Куу баш болор жигитке, туубас катын жолугат (макал).

КУУ II (кырг., эск.) оттуктун тутандыргычы (эски чүпүрөк, жип-шуу, жумшак чөп, куурай). Көрсөн куу — жакшы тутануучу куу.

КУЧ (кырг., эск.) кучак, кучактоо. Жыгылды Жолой жер кучуп, Акылы баштан чып учуп («Манас»).

КУЧУНАШ (кырг., эск.) 1. көзү ачык, бубу, бакшы. 2. өтм. оолукма, жин, туткак (өзб. кушпоч). Деги ушул менин эрим кызык, кучунашы кармаса, жок жерден шылтоо табат («Чалкан»).

КУШ, ХУШ (ир.-кырг.) жакшы, кайыр, кош. Куш келиңиз! Келиңиздер, жакшы келдиңиздерби! Брахмат, куш келиңиздер, меймандар (Т. Касымбеков).

КУШБЕГИ тар. амрдин же кандын сарайындагы баш вазир же укугу вазирге тең амалдар. Кокондогу кушбег, Сени менен элчилик азыраак («Семетей»). Көп өтпөй буларга Маргалаң бегі Өтөмбай кушбегі кошулду (Т. Касымбеков).

КУШ КАТ (ир.-ар.) сулуу жазуу, жазуусу кооз, колу жакшы. Куш кат тилмеч орусча лепилдетип жазып кирди (А. Токомбаев).

КУШКАНА (ир.) мал союлуучу жай, үй. Кайдагы жаман түш-төр кирди: кайра баштан согушта жүргөнсүйт, же бир кушканала жүргөнсүйт (Ч. Айтматов). Түрмөнүн айланасы кушканага окшойт да калат (К. Жантөшев).

КУШКЕР (ир.) 1. сиңимдүү, оной сине турган, сиңертелдүү. 2. өтм. таттуу, ширин. Арзан тамак пызадан, Барып алып жээр-сиңер. Кубангандан баарыңар, Кушкер экен дээрсиңер (Тоголок Молдо). Эненин бул сөзүндө: «үйлөнсөн боло, кушкер тамак же-гин келсе» — деген купун кеңеш, тымызын пикир билдирүү бар эле (Ж. Мавлянов).

КУШТАР (ир.) жакшы көрүп калуу, сүйүп калуу, көңүл түшүү. Куштар болуп турабыз, Көрсөт бизге өнөр деп (Тоголок Молдо).

КУШУБАК (ир.-ар.) кубанычтуу, көңүлдүү, ыраазы. Кушубак

бол, үкө жан! Кай бир чабыр жылкылардын көтөрүм болоюн деп калганы болбосо, башкасы аман (К. Жантөшев).

КУЯ, КУЙ (кырг., эск.) 1. түпсүз ор. 2. өтм. кудук. 3. өтм. бирөө байкаса, кутулбас куюга калабыз (Ч. Айтматов). Кокус катынды айынан кутулбас куюга калбайын деп, санааркагансып отурган (Ш. Уметалiev).

КУБӨ I (ар.) 1. көлбөөрүгөн узун жеңдүү чапан. 2. өтм. жоо-кер кийими (Фирдоусинин «Шах-намасында» каба — согушта кие турган узун этектүү сырт кийим. Өзб. гүппи — пахта салып шы-чачан). Ийним тийбес көк күбө Көөдөнгө тээп чечпесем («Семе-нас»), к. күпү.

КУБӨ II (пр.) танык, кепил, көргөн-билген адам. Тилиң тишиңе күбө, калп айтасың! (сүйл.).

КУБӨ НААМА (пр.) ырастоочу кагаз, күбөлүк кат. 1931-жылы Көлдө жашаган манасчы Каралаев Саякбайды алып келдим (Х. Ка-расаев).

КУБӨ III, к. күйө.

КУБӨК (кырг.-монг. «хаахан» >> «хавх») аңчылык куралы. Жал-куйругу түпөктөй, Тумшугуна карасаң, Суурга койгон күбөктөй («Манас»), к. капкан.

КҮЙӨ жүндү, жүндөн жасалган буюмду жей турган мите курт. Күйө түшүп, жиптерди кыркып жатат, — жакшы болот үшүптөк, — чача бер, деди көзүнөн оту жана түшкөн Абдулхак (Ш. Абдыра-манов).

КҮКҮРТ (пр.) 1. саргыч түстүү зат. Күкүртү күйөт жаркырап, Нефтиси агат шаркырап (А. Үсөнбаев). Бозосу күкүрттөй кайнап чыгыптыр («Чалкан»). 2. диал. ширекке. Күкүрт жаксаң абасы дүрт эткен ысык августу кошо эстешип кирдим (К. Жусубалиев).

КҮЛ (пр.) байчечек, чечек м-н бирдей.

КҮЛ, КУЛАПСА (пр.) денеге бөрткөн нерселер чыккан жугуш-тымда жайрап калайын (К. Жантөшев). О, бооруца күл чыккыр, сени элбим! — деп каргады («КМ»).

КҮЛ БАК, ГҮЛ БАК (пр.) кандын ордосу. Күл багын калың чеп кылды, Күн жүрүшкө каратып, Дарбазасын бек кылды (То-голок Молдо).

КУЛБОТО, КИЛБОТО (пр.) 1. ылай, чопо ширеткич очок. 2. отко чыдамдуу чопо, цемент. Күл майданды чалдырып, Кулбото-нун топурак, Кире менен алдырып («Манас»). Анжиянды чалдыр-ган. Кулботону алдырган («Манас»).

КУЛБУРАК (пр.) 1. гүлдүн желбирөөчү, гүлдүн желекчеси. 2. гүлдөй үлбүрөгөн кыз. Кызды көрсөм — гүлбурак бурагансыйт, Гүлдү көрсөм — кызбурак сылагансыйт (Т. Байзаков), к. гүлбурак.

КҮЛГҮН (пр.) 1. кызгылт, мала кызыл. Күзүндө жамгыр бол-босо, Күлгүн чөп кайдан бүрдөсүн (Токтогул); гүлгүн м-н бирдей. 2. өтм. таза, жаш. Гүлсарым, менин гүлгүн өмүрүм, жаркын жыл-дарым сени менен кетти. Өмүр бою эстей жүрөмүн (Ч. Айтматов).

КҮЛДҮ (ар.) бүткүл, бардык, бүт. Эмгектеген жаш ыйлап, Өбөктөгөн кары ыйлап, Күлдү журттуу баары ыйлап («Манас»).

КҮЛДҮР МАМАЙ (кырг., эск.) 1. чагылгандуу күркүрөк, күн-дүн күркүрөгү. Байыркы түрк тилдеринде, азыркы өзб., уйг. «гүл-дүр мама, мама калдырык» — күндүн күркүрөгү. 2. өтм. өтө үнү ачуу замбирек же мылтык. Күлдүр мамыл мылтыкты, Күркүрөтө аттырып («Манас»).

КҮЛЖАРА (пр.), күнжара м-н бирдей.

КҮЛНАР (пр.) анардын гүлү; гуанар м-н бирдей.

КҮЛӨ (пр.) 1. селсенин топусу. 2. Шоошогой топу, төбөлүү топу (дервиштер кийген). Күлө кийип башына, Алакан ачып жайылтып (Тоголок Молдо).

КҮЛПӨТ (пр.) өтм. шан, шандуу, жыргалдуу, каада. Биз күл-пөттүн үстүндө отурган кезибизде... (Ч. Айтматов). Күкүгүм учту элимден, Күлпөтүм кетти жеримден (Токтогул), к. үлпөт.

КҮЛҮСТӨН (пр.) 1. гүл өстүрүлгөн жай, гүлдөп турган жай. 2. өтм. гүлдөй жайнаган, баралына келген, толукшуган. Күлүстөн мырза күл ойрон, Күлүп кетти бейишке (Тоголок Молдо). Күр-дөлдүү жигит чогулса, Күлүстөн Сыргак, эр Чубак, Ал экөөндөй шер кайда («Манас»).

КҮЛЧӨ (пр.) 1. тегерек тококтун бир түрү. Күйүк көмөч, күлчө нан, Кудайы кайыр сурадым (Токтогул). 2. өтм. этке кошуп жей турган камыр, жупка. Мергендин көзү милтеле, Опкоктун көзү күлчөдө (Токтогул).

КҮЛЧӨТАЙ (пр.-кырг.) камыр аралашкан, эт, камырдуу эт.

КҮМБӨЗ (пр.) 1. имараттын төбөсүндөгү жумуру чоку. 2. көр-дүн үстүнө тургузулган имарат, коргон, эстелик. Алты кылым өт-көпчө, Айкөлдүндүн күмбөзү, Аман турсун деп салды («Манас»).

КҮМ-ЖАМ (пр.) талкалоо, кыйракан, өлтүрүү. Көрүшгөнүн ке-тирбей, Күм-жам кылган зор Кошой («Манас»).

КҮМӨН, КҮНӨМ (пр.) 1. болжоо, ой жоруу. 2. өтм. шек, ка-дик, шектенүү, кадиктенүү. Короодо малын уурдатса, Күмөн болот турбайбы (Барпы). Биз эч бир күмөн санабай туруп, кээде сурап калар элек (Ч. Айтматов).

КҮМӨНДӨР (пр.) шектүү, кадиктүү, белгисиз. Укпадым элдин кабарын, Күмөндөр тирүү табарым (Токтогул). Үкүбала дале кү-мөндөр калды (Ч. Айтматов).

КҮМПАЙКҮМ (ар.) 1. миф., дин. кудай таала бүткүл ааламды жасаарда, убараланып отурбастан эле «күн фаякүни» дегенде, аалам ушу калыбында жасалып калган имиш. 2. өтм. таш-талканы чыгуу; кыйракан болуу. Мындай коомдук түзүм күмпайкүм болушу керек (А. Саспаев).

КҮМҮРӨЙ (пр.) өтм. жок кылуу, жолун катыруу, житирүү. Гүлдөй жаныңды күмүрөй кылып соолтоюнбу? — деп, Асанхан ке-линге карап атырыла баштады (К. Жантөшев). Күмүрөй көрдүн алдына, Күлүстөн неге жашынды (К. Жантөшев).

КҮН 1. Күн системасынын борбордук телосу, шар формасын-дагы өтө ысык жылдыз. Кыйын болсон жооп бер: Ай, күн, жыл-дыз, асман, жер, Айтчы, кайдан жаралды? (Жеңижок). 2. Сутка, сутканын күн чыккандан батканга чейинки бөлүгү. Эдигей а күнү борондулуктарды чакырып кой сойду (Ч. Айтматов). Күн багыш — уругунаң май алына турган өсүмдүк. Күн жүрүш жак — түштүк тарап. Күн какты мал — жайында көп минилип, семирбей калган мал. Күн карама адам — көшөкөр, өз пикири жок адам. Күн кө-рүү — тиричилик кылуу. Күнүн көрүү — ийгилигин көрүү; эптеп оокатын кылуу. Күнү бүтүү — өмүрү бүтүү, өлүү. Күнү түшүү — ай-

ласыздан багынып берүү; аңыз оокат кыла албай калуу. Күн салуу — айласыздан бирөөнүн колун карап калуу.

КУНАДЫР (ор. <лат.) губернатор (революцияга чейинки Россияда губерниянын башчысы). Калаадан келген кунадыр, Кулак салып угуп тур (Токтогул). Күйүттүү күнгө токтолуп, Кунадыр сурап сот болуп, Күнгүгө мылтык октолуп, Күлгүн өмүр, гүлдөй жан, Күйүттө жанды чок болуп (Женижок).

КҮНДӨ I (монг. хунд — урматтуу) түн. днал. айыл аксакалы, айыл башчысы.

КҮНДӨ II (ир.) кол кишен, күнөкөрдүн колуна, мойнуна салына турган жыгач кишен. Күндө салып мойнума, Кыл чылбыр чырмап колуна, Кармап кетип баратат (Токтогул). Күнөөм болсо, балдарым, Күндөңдү мага камдагын (Манас).

КҮНЖАРА (ир.) май өсүмдүгүнүн уругунун май сыгып алгандан кийин калган чөбөгөсү, калдыгы. Зыгырдын күнжарасы. Чигиттин күнжарасы.

КҮНЖУТ, КҮНЖУТ (ир.) уругунан май алынуучу өсүмдүк. Күнжүт Африкадан тараган (КСЭ).

КҮНӨ, КҮНӨӨ (ир.) жазык, кылмыш, айып. Каттан кийин күнөө Базарбектин мойнуна оогансыды (К. Канмов).

КҮНӨҮҮ (ир.) жазык, кылмыш, айып. Мен да сендей кан элем, Күнөйүм качан кечилет (Токтогул).

КҮНӨКӨР, КҮНӨӨКӨР (ир.) жазыктуу, кылмыштуу, айыптуу. Биргыл турду эр Кошой, Балам, аш берген киши күнөкөр («Манас»).

КҮНӨМ (ир.). Кыз энесинен сууган жок. Ал жагынан Зейнеп апа да күнөм санаган жок (Ч. Айтматов); күмөн м-н бирдей.

КҮНӨМДӨР (ир.), күмөндөр м-н бирдей.

КҮҢ (кыт.-ир.) түш. днал. 1. дудук, керек. 2. өтм. унчукпаган; кул аял. Игери залымдер кулак кести кул, унчукпаган күн жумшаган. Келин-кыз байга күн болуп, Жигиттер байга кул болуп (О. Бөлөбалаев). Мурунку «жетим Ажар, сестер Ажар» деген сөздөр эми «күн Ажар» деген сөз менен алмашылат (К. Жантөшев).

КҮҢҮТАЙ (кырг.-монг. хунхтай — сулуу). 1. келбеттүү, келинанын эти жол азык. Курдашың таап ойногон, Күңүттай кызда не шымдүү, сулуу. 2. өтм. энчилүү ат. Курбудагы куу казык, Кулжазык (Эл ырлары).

КҮП (кырг., эск.) 1. түш. днал. кереге же тамдын бооруна бекитип коюп, май бышыкч сүйрү челек. Сызма менен ташып коюп бышып жаткан күбүсүнүн бишкегин кайрадан кармап... (Ж. Мавлянов). 2. кымыз, бозо амыта турган идиш. Кымыз, бозо ачыткан, Күбүн сатты кайран эл (Ы. Шайбеков). Уу төгүптүр күбүңө, Ушу турган Канчоро, Балам, жеткен экен түбүңө («Манас»).

КҮПСӨР (кырг., эск.) 1. тар. ичине жел толтурулган меш, чаласалынуучу туулуп, баштык. Күпсөргө дары өтүшкөн). 2. дары, ок-дары кан бууданыш (Тоголок Молдо). 3. өтм. күрсүйгөн кенен адам. Кең пейил күпсөр деген бар, Кенчилик жок өзүңдө, Кенебеген кенен бар (Тоголок Молдо).

КҮПҮ (ар.). Дөп ошентип эр Кыяз, Этеги жайык бек күпү, Чүрөккө чечип берди эми («Семетей»); күбө м-н бирдей.

КҮПҮР (ар.) 1. дин. кудайга шек келтирүү, кудайдан шек кылуу. 2. өтм. кайбат айтуу, сырттан жамандоо. Бой тартып калган

кыздар эркек аттуудан алыс жүрбөсө, бүтнөй турган күпүр сөздөрдөн кутулуп кыйын болуп калат (А. Убукеев).

КҮПЧӨК (ир.) 1. арабанын дөңгөлөгүнүн, тегирмендин барасынын чабактары бекитилген бөлүгү. Муруттарын караса, Тегирмендин күпчөккө, Текши койгон барадай («Манас»). 2. өтм. шинши кетүү, шинши. Күпчөктөй шиншиген баш куйканы, шиншини дүмүрү сыздатканы... (Ж. Медетов).

КҮРЗҮ, КҮРСҮ (ир.) чөкмөр, чөчмөр, чоюн бани. Казандай күрзү көтөргөн, Беш жүз балбан дагы бар («Манас»). Күлдү журтка жообум бар, Күрсү тийген жонум бар («Манас»).

КҮРМӨ (кырг.-монг. хурем — тондун сыртынан кийме ан териспеп жасалган желетке) жүп салган кыска бешмант. Күрмө кийген кытайдын, Күчтүүсүңүн уулу элем («Манас»).

КҮРӨГӨН (монг. гүрган — күйөө) монголдуу күйөөсү деген мааниде (Аксак Темирдин ылакап аты. Ал 1336-жылы туулуп, 1405-жылы дүйнөдөн кайткан; кырг. «Күрөгөн» деген энчилүү ат да ушул сөзгө байланыштуу болушу ыктымал).

КҮРӨӨ I. (ир.) утушка коюу, кумарга тигүү. Кумар ойноп акчасын уттуруп жиберип, короо-жабын күрөөгө коюптур («Чаккан»); кереп м-н бирдей.

КҮРӨӨ II (монг. хурээ) 1. чулганган, корголгон. 2. калмактын кечилдери жашаган үй, монастырь, кечилкана. Сары-Суунун жээгинде, Оркойгон күрөө көрүнөт, Ошондо болот кечили («Манас»).

КҮРӨӨКӨ ТОН (кырг., эск.; байыркы түрк тилдеринде күрөкө — ургаачы аюу) асыл кездемеден тигилген сый тон, кийит. Күлдүктөн тартуу камданар, Күрөөкө тондон жамданар («Манас»).

КҮРСҮ (ар.) 1. кеңири, жөлөнүп жатма орундук. Көбөнаалы, Көкбөрү, Кошо жүрдү Таласка. Көрүнүшмөк болду эми, Күрсүдө жаткан Манаска («Манас»). 2. так, такты. Алтындан күрсү койдуруп, Ак боз бээни сойдуруп («Манас»).

КҮРҮЧ (ир.) тазаланган, кабыгынан ажыратылган шалы. Күрүч күздүк айдаган, Күрөшкөндө душмандын, Келдесин кесип чайнаган, Буудайык кандан Музбурчак («Манас»). Күлүк чыгат сыноого, Күрүч берип байласа (ылакап).

КҮЧАЛА (ир.) седеп сыяктуу даны бар өсүмдүк. Күчтүү арак алдырып, Күчү кайтып калат деп, Күчала туурап салдырып («Манас»). Күч-кайраты ташыды, Күчаладай ачыды (К. Жантөшев).

КҮЧҮГӨН (кырг., эск.) көк жору. Күчүгөн жүндүү сыр жебе, Кирпичине чалынып («Манас»).

КҮШҮНӨ (ир.) мушташка маш алам. **КЫБЛА** (ар.) Меке тарап. Чок түшүп, тизе бүгүп, кыбла карап, Качакы куурап калган башты кармап, Күбүрөн, күчтүрөнүп, бирдеме айтып, Алыста бир укмуштуу чал отурат (А. Осмонов).

КЫБЫЛА (ар.) Меке тарап. Мусулмандар бет алып намаз окуй турган жак. Кааба тарап. Каабанын ичинде турган кара таш жак. Узун бойлуу чыпарым, Кыбыла көздөй сулаптыр, Кымбатым Сыргак өлгөн бейм («Манас»); кыбла м-н бирдей.

КЫБЫЛА НААМА (ар.-ир.) компас. Меке тарапты көрсөтүүчү прибор.

КЫДЫР (ар.) дин. пайгамбардын аты (диний уламыш боюнча ал мүрөктүн суусун ичип, өлбөй калган имиш. Дайыма адамдарга жардам көрсөтөт имиш). Олуя колдоп, кыдыр даарыбаса эмнени билет эле (К. Жантөшев); кызыр м-н бирдей.

КЫЖАЛАТ (ар.) 1. уялуу, кысылуу. 2. өтм. зарыл, муктаж.

Бир кыжалат иш менен сизге келдим (сүйл.). 3. өтм. тынчы кетүү, тынчсыздануу. Ушундай кыжалат ойлор менен уйкуга кирди (Ч. Айтматов). Атам кечиккен сайын чыдамым кетип, кыжалатым күчөйт (Т. Касымбеков).

КЫЖАК (ир.) түш. диал. кыяк.

КЫЖЫМ, КЫЖЫМЫ (ир.) 1. бырышкан баркыт, плюш. Жыйналыштан кеч чыгып, атым менен араладым базарды кыжым издеп (С. Жигитов). 2. бөртмө жоолук. Эки кызыл ала кыжым излуктун бир учу менен оозун оронуп (Т. Касымбеков).

КЫЗАЛАК (ир.) торгой, торгойдун бир түрү, казала. Баса калып менен тап койгон (А. Чоробаев).

КЫЗ БУРАК (кырг.-ир.) кыз гүл, гүл кыз. Кызды көрсөм — гүлбурак бурагансыйт, Гүлдү көрсөм — кыз бурак сылагансыйт (Т. Байзаков).

КЫЗМАТ (ар.) 1. иш, жумуш. Сени азырынча заводдун көмөк жумуштарын тейлөө кызматына аламын (С. Сасыкбаев). Мен көз калар. Турмуштун түк токтолбоюн белгилеп, ошол күнү далай бөбөк көз жарар (С. Жигитов). 2. өтм. өлүк камы, өлүк коюу иши. Катагандын кан Кошой Жапазама турсун де. Эламандын эр Төш-түк. Кызматым мыкты кылсын де («Манас»).

КЫЗМАТКЕР (ар.-ир.) мекемеде же өнөр жайда иштөөчү адам. Айыл чарба кызматкерлеринин кеңешмеси болуп өттү («Сов. Кыргыз»).

КЫЗЫГАР (кырг.-ир.) кызы бузук; онбогон, жаман. Кырк өшөн киши болучу. Манасың бачагар киши болучу, Манасың кызгагар нас).

КЫЗЫЛ (кырг.) кандын өңүндөй түс. Кары тарых көрүк басса узанып, Жаш кылымдын шамалы да күч алып, Соккон сайын биз жашаган планет, бара жатат улам кызыл түс алып (С. Жигитов). **Кызыл кабык** — ревматизм оорусу. **Кызыл бут** — бойдок жигит. **Кызыл кулак** — алып сатар, соодагер. **Кызыл кырман** — эгин-кыйналып бузулган ат. **Кызыл уук кылуу** — малы-башын талап, үйүнүн тутуусуна чейин сыйрып алуу. **Кызыл чок революцияга четири түшүп, кызарган бүйлөсү эле калган адам, Кызыл такта** — айрылган төбөлөш.

КЫЗЫР (ар.) Жети кишинин бири кызыр (ылакап). Кызыр пукорду байланып («Манас»); кыдыр м-н бирдей. **КЫЙ** (кырг., эск.) кык, тезек, малдын кыгы. Бул желе боо, каккан казык... а турат, Жылкы кыый, кой тезеги бапырап (С. Эракалат көчүп кетсе журтунда (Т. Касымбеков)).

КЫЙБАТ (ар.). Бул анча кыйбат иш эмес экен (сүйл.); кымбат м-н бирдей.

КЫЙЛА (ир.) бир топ, бир далай. Самтыркандын артынан кыйла шылдың сөздөр айтышты (Н. Байтемиров).

КЫЛ (ир.) 1. түр, түрдүү. Чогулушта ар кыл сөздөр айтылды

(сүйл.). 2. өңчөй, чыгаан. Кырк жигиттин карачы, Кыл баатырдан кураган («Курманбек»).

КЫЛАБАН (ар.-ир.) кып, калта, кисе, бир нерсе салгыч. Боз кисенин жанында, Булгаарыдан кылабандан. Анын ичи толтура, Тырмак алчу чарабжал (А. Чоробаев).

КЫЛАП I (ар.) кып, кап, салгыч. Кылычын кылабынан сууруп алып («Манас»).

КЫЛАП II (кырг.) өлчөөсү, ык, мерчимдүү учур. Кароолго карап келтирип, Кылабына жеткирип, Машааны ирмеп ийгени («Манас»).

КЫЛАПАТ (ар.) ушак, айык; каршы сөз. Эгерим эки болбоюн, Кылапат айтсам онбоюн («Манас»). Кылапат жок сөзүмдө, Кыянат жок өзүмдө (Тоголок Молдо).

КЫЛБАТ (ир.) ээн, оолак. Алар өтө кылбат жерге орношкон, кызылдар аларды көрбөйт (К. Жантөшев). Өзүн өзү тарбиялай албаган, турмуш тарбиялай албаган адамды тарбиялайм деп убара болбо. Андай адамдардан кылбат бол (К. Сактанов).

КЫЛДА, КЫЛДЫ, КЫЛЛА (ир.) так, как, так эле, как эле. Ай менгүлүү чокунун кылда чокусуна турду (Ч. Айтматов). Карагайлардын кылда учтары сакалдары самсаалаган булуттарды тешип өтүп... (М. Жангазиев).

КЫЛЫМ (ар.) 1. өлкө, жер-дүйнөнүн бир бөлүгү. Кылчайбай жүрүп согушам, Кылымга жетсин даңазам, Аман-эсен калгыла, Алдейлеп баккан эне-атам (Эл ырлары). 2. доор, заман, жүз жыл мезгил. Алты жүз эркеч бир кырып, Кыш кайнатып бек салган. Алты кылым өткөнчө, Манас кандын күмбөзү, Аман турсун деп салган («Манас»). Орус менен кыргыздын Бир тууганча турушу, Бир кылымга толду деп, Жалпы Союз эл келди (Т. Шабданбаев). Революциянын деми менен кылымдар аттап басып өткөн жолубузду сыйлабагандыгыбыз (Ч. Айтматов). 3. өтм. далай убакыт, көп мезгил. Барууга өзүм да көптөн дилгирмин. Барбаганым кылым болду (Ч. Айтматов).

КЫМБАТ (ар.) 1. баа, кун, турушу. Кымбат алып арзан сатып, Аты чыккан соодагер (Эл ырлары). Базардан алган буюмуң, Билинбейт деп сатпа кымбатка (Жеңижок). 2. өтм. баасы жогору, баалуу. Энеден ыйык, энеден кымбат эмне бар дүйнөдө (Т. Касымбеков).

КЫМКАП (ир.) парча (жибек кездеменин бир түрү). Кызыл кымкап, киш ичик, Кымбаттан канча бул калды (Тоголок Молдо).

КЫНА (ар.) кызыл боёк алынуучу өсүмдүк жапа ушул өсүмдүктөн алынган тырмак, чач кызарта турган боёк. Бетине упу, колуна кына сүртүп, кашына осмо коюп жүрө турган адаты бар (К. Жантөшев).

КЫНЖЫ (кырг., эск.) 1. иттин мойнуна тагылуучу боолук. 2. темир чынжыр, чынжыр боолук.

КЫРААТ (ар.) 1. окуу, үн чыгарып окуу. Жарым саатка жапын созуп кырааты менен куран окуучу Түнкатар, азыр жарты мүнөткө да жеткирбей, бата кыла салды (К. Жантөшев). 2. өтм. уккулуктуу кылып окуу. Жердин түбү Арабстандан келген курандын салтанаттуу, уккулуктуу кыраатына кулак төшөдү (Ч. Айтматов). 3. үндү созуп айтуу. Ассалоому алейкүм, кутман карылар! — деп кыраатын келтирип салам берди Нүзүп (Т. Касымбеков).

КЫРААТКАНА (ар.-ир.) китеп, журнал окуй турган үй; библиотека (1919—20-жылдары колдонулган термин).

КЫРАЖ (ар.) алым, салык, налог. Кыраж деп алган ак тенге, ришкен (Тоголок Молдо).

КЫРГЫЛ (кырг., эск.) 1. бозомтук; сакал-мурутту ак аралап калган. Кырктын башы Кыргыл чал, Кыркында көпкөн жинди чал («Манас»). 2. таштуу зоока.

КЫРДАР, КАРДАР, КАРЫДАР (пр.) 1. алуучу, сатып алуучу. 2. өтм. кызга куда түшүү. Кырдарга жеткен бейделер, Кыз берип, уул үйлөгөн (сүйл.).

КЫРК АДИС (кырг.-ар.) дин. Мухаммед пайгамбардын кырк осуяты (илгері кичинекей китепче түрүндө болгон).

КЫРК АШ (кырг.) өлгөн адамга кырк күн өткөндөн кийин өткөрүүдүү зыйнат. Кырк ашын антип өткөрдү, Өткөргөнүн көз көрдү («Манас»).

КЫРК УБАЗИР (кырг.-ар.) хандын, падышанын кырк акылчысы, жипти. Кылымдын билген хан болсо, Кырк убазирин болот го («Манас»).

КЫРК ЧИЛТЕН (кырг.-пр.) миф. көзгө көрүнбөгөн кырк олуя, пир (булар адамдарга кысылган жерде, оор абалда жардам берет ишин). Атасын тарткан эр Семен, Актулпарды чуратып, Жардын тең, Колтугунаан алыштыр («Семестей»). Түшүндө Батманы айлангы менен сүйлөшүп, көп-көп кереметтер көргөн күрөшүп, кырк чилтен жүргөн кара чаар, көк жал жолборс менен күрөшүп, кырк чилтен менен сүйлөшүп, көп-көп кереметтер көргөн (К. Баялинов).

КЫРМАН (пр.) этин бастырган аянт, жай. Орой, орой басканда, Оро толсуң, оп майда! Кырча, кырча басканда, Кырман толсуң, оп майда («Оп майда»). Ала-Тоодою үйүлүп, Ак этин турса кырманда («Сов. Кырг.»).

КЫРМЫЗЫ (пр.) 1. кызыл, чымкый кызыл. 2. кызыл жибек. Таш сайынтал калмактын, Тазаларын бир бөлүп, Кырмызы күрмө кангайдын, Кыяндарын бир бөлүп («Манас»). Кырмыздык менен ыштаткан, Кырмызы менен тыштаткан (Женижок).

КЫРЫМ (ор.-гр.) хром түзү менен өңдөлгөн жука булгаары, хром. Берси Орозкул азыр кырым өтүгүн жылтыратып, үзөңгүңү чирене учкай тээп, ээрде үргүлөп, шыйрагына киши тенебей... (Ч. Айтматов). Тиги кырым кайышын... биттин табарсыгындай нерсе... (Т. Касымбеков).

КЫСА (ар.) ангема, жомок. Кыздан чыккан тынары, Кызматин кыса кылалы (Тоголок Молдо). Кыса кылдым султандын, Кызын откоп санатын (Тоголок Молдо).

КЫСАП (ар.) сап, эсеп. Кыргыз уулу болгонго Кысапашып көрөзү («Манас»). Кан болуп турган кезимде, Калбаптыр менни кысабым. Кайта берип жатамын, Ошол күндүн кысабын (Тоголок Молдо). Эсеп-кысапка абдан так адам (сүйл.).

КЫСАС (ар.) өң, кек. Сарыбай итнин жанында отурду. «Бул кандай күн болуп кетти? Бир иттен башка жанында тири жан калбай... О жараткан, бул эмненин кысасы?» (Т. Касымбеков). Бирөөгө ыза көргөзгөн кысасын тартат. Бирөөгө ыргыткан куу сөөк, айлангып-айлангып өз чыккыына тиет (Ш. Садыбакасов). Кысас — кыяматка кетпейт (макал).

КЫТА (ар.) сыртынан жабуу, сырт жагынан калкалоо. Кыта кылып кесектен, Тизип коёт бир күнү. Кыз келинин көчүлүн, Узуп коёт бир күнү (ылакап).

КЫТАТ I (кырг., эск.) капкара боёк. Энесип асыл нарктуудан,

Кытаттай кара чачтуудан, Алгыр тынар баштуудан (Тоголок Молдо).

КЫТАТ II (ар.) тилке, бөлүк. Тиги кок нооту ички кийип, кара баркыттан көбөө карматып, кызыл саңсандан кытат койдуруп, жаба салма тебетей кийип келе жатканы Кулбарак элүү башы (К. Жантөшев).

КЫТГА (ар.) дүңбөнүн бөлүгү, материк. Асирдин ушул кезинде, Беш кытганын жүзүндө (Тоголок Молдо).

КЫТМЫР I (кырг.) куу, амалдуу. Бул адам абдан кытмыр экен (сүйл.).

КЫТМЫР II (ар.) дин. үңкүрдө көп жыл уктап калган жети боз уланды кайтарып турган иттин аты.

КЫШ (пр.) кирпич. Жети миң эркеч майына, Кыш бышырып бек салган («Манас»).

КЫША (кырг.) чий сыяктуу чырмалган калканчы, тосмо. Жалаң кабат аарчылган камыштан токулган кыша каланган (Т. Касымбеков). Убара тартыл, кыша эшикти жип менен босогого тачып байлады (Т. Касымбеков).

КЫЯ (пр.) чөп, өсүмдүк, от. Жерден кыя чөп чыгып, Жаз болгондо таспи айтат (сүйл.). Кара кыяк — камыш сымал өсүмдүк.

КЫЯБАН (пр.) 1. түш. диал. көчө, аллея. Ал эми биздин Держинский кыябаны мындай шаңга өтө жарды. Көчө деле биздин үйүбүздөй ажарлуу, үзүрлүү болсуң (К. Жусупов). 2. өтм. жол-жол. Кызыл селдесин башына кыябан кылып орогон, сулуу, кара сакал Али-Хажин сүткор (Ш. Абдыраманов).

КЫЯЗЫ (пр.) 1. салыштырганда. 2. өтм. түрү, жөнү, бет алышы. Кыязы, уулу Эркинбек бүгүн үйгө келбеген өңдүү («Ала-Тоо»). Иштин кыязы жамап эмес (сүйл.).

КЫЯК I (пр.) музыкалык аспап. Комузун чертип оштонтуп, Кыятын тартып боздотуп (Тоголок Молдо).

КЫЯК II (кырг.- моңг. хуяг) соот, ок өткөрбөс кийим. Белдемчи, соот, кыягы, Бул жерден чыккан киши эмес, Ойлоп көрсөм сыягы («Манас»).

КЫЯЛ (ар.) 1. ой, пикир, санаа, үмүт. Миң кыял, миң ойдуң башын бириктирип канчалык терең экенин билдиргендей (Ч. Айтматов). 2. мүнөз. Кыялы жакшы эр Шууту, Муну да тартты сүрөткө («Манас»).

КЫЯЛКЕЧ (ар.-пр.) ою менен бүтүргөн, аракетсиз ойлой берген. Мен деле өмүрүмүн жарык танында айыпсыз, ашкан кыялкеч бала эмес белем? (С. Жигитов).

КЫЯМ (ар.) дин. 1. тике туруу, туруп тик туруу. Сүрөлөрүн окуп, кыямга да туруп калышты (К. Жантөшев). 2. өтм. түштүк тарап. Кытайдын кыям жагында («Манас»).

КЫЯМАТ (ар.) 1. дин. ислам дининде чоң суракка баруу үчүн өлгөн адамдар көрлөрүнөн тирилип, тике туруу, көрдөн туруу; сурак күнү. 2. өтм. өлүү, дүйнөдөн өтүү; тиги дүйнө. Бул Коңурбай өлбөсө, Кыямат жүзүн көрбөсө, Кыргыздын иши оңолбойт («Манас»). Кыл мурутту шыйпайып, Кыямат көздөй жол тартып, Кыйындап оору болду эми («Манас»). 3. өтм. оор күн, азаптуу убакыт. Кыямат салдык башыма, Кылымшы жок айлатып (Токтогул). Малчынын бул жарык дүйнөдөгү түйшүгү апчалык деле кыямат эмес дегенсип, кыш өтүп, өлбөгөн кулга жаз келди (Ч. Айтматов).

КЫЯМАТ КАЯЫМ (ар.) дин. тиги дүйнөдө өлгөндөрдүн ти-

рилип, суракка барышы. Кыямат кайым болгуча, Кыяматындап тап-байы («Семетей»).

КЫЯНАТ (ар.) 1. кара иреттик, тескери. Кыянатысыз иштеген, Кыяматыңды текшердим (Тоголок Молдо). 2. тоскоол, каргаша, Кишиге кылбайт кыянат, Өзүнөң улуу кишиден, Адеп сактап уялат (Барпы).

КЫЯП (кырг.). Кыябына келгенде, Кырк баатырды жайлаган, к. кылап.

КЫЯПАТ (ар.) кебете, түр. Керимахун жөнүндөгү уккандарын айтпай жана Анархандын кандай кыяпатта тургандыгын байкабай жөнөдү (К. Жантөшев).

КЫЯР (ар.) амалдуу, айлакер; сыйкырчы. Кээ адам атак алган «кыйык, кыяр». Өзүндө мүнөзү жок элге сыяр (Тоголок Молдо); аяр м-н бирдей.

КЭЭ I (ир.) кайсы бир. Кээ бир убакта сонун киши, кээ бир кезде жини кармай калат («Чалкан»).

КЭЭ II (кырг.) кеспр, текебер. Көкиргени кээ болду (ылакап).

КЭЭЖИМ, КЕЖИМ (ир.) ичине жибек салып шыраланган күр-аларга Ак кээжим кымкап кийгизип (Тоголок Молдо). Ак кээжим үртүк жабуулап, Жетелеп алып баралы (Токтогул); кыжым м-н маанилеш.

Л

ЛААЖЫ (ар.) амал, чара, айла, жол. Лаажы жок, бой келиндерге араба айдатыл деп жатсак, макул деген келинди сиз тыйып салсаңыз (Ч. Айтматов); ылаажы м-н бирдей.

ЛААЗЫ (кыт. лазы) кызыл мурч. Лаазыны көбүрөөк кошкон лагмандан бир кесепи алдыга койду («КМ»).

ЛААЗЫМ (ар.) керек, зарыл. Баланын атын тилек менен, үмүт менен коюу лаазым (Т. Касымбеков), к. ылаазым.

ЛААЛ (ар.) акак, асыл таш. Көкүлдү бермет, кулагы лаал таш... алтын, күмүш жамынып суу менен ойнойт экен. Неге көргөзбөдүңүз (Ш. Салдыбакасов).

ЛААЛА, ЛАЛА (ир.) гүл, чечек, кызыл гүл, кызгалдак. Абал бир баар — жаз эле, досум, Адыр-түз лаала саз эле, досум (Т. Байзаков).

ЛААНАТ, БЛААНАТ (ар.) каргыш тийген, жек көрүнүчү. Басташканын нап кылган, Лаанатты жат кылган («Манас»); наалат м-н бирдей.

ЛАББАЙ, ЛЯББАЙ (ар.) ыя, эмне дейсиз, мен даярмын. Ляб-бай, бегим! — деп Сатар атын камчылана келип жанына имериле (К. Жантөшев).

ЛАББАЙКА, ЛАПЯЙКА (ар.) дин. угуп атамын, мен сенни алдындамын. Лапайка деп чакырып, Шайтан туусун качырып (К. Акнеп).

ЛАББАС (ар.) кийим, чапан, тон. Кап алдында турат де, Шайы лаббас кийет де (А. Чоробаев). Сүйүнгөндөн мол берди, Алтын лаб-бас топ берди (А. Чоробаев).

ЛАБОРАНТ (ор.<лат.) лабораторияда, илимий мекемеде иштөөчү илимий-техникалык кызматкер.

ЛАБОРАТОРИЯ (ор.<лат.) илим изилдөө тажрыйбаларын жүргүзүүчү мекеме, бөлүм, илимий-техникалык тажрыйба жүргүзүүгө ылайыкталып жабдылган үй. Советтик саламаттык сактоо системасында клиника-диагностикалык жана атайын физиологиялык, сот-медициналык лабораториялар иштейт («КСЭ»).

ЛАГЕРЬ (ор.<нем.) 1. Убактылуу тургун жай; шаардан окчуураак эс алууга арналган жай. Туристтик лагерь. Пионер лагери. 2. Камактагылар, туткундар туруучу жай.

ЛАГИЛ (ар.) асыл таш, акак. Чылк жибекке чырмалып, Жыгылчуудай ыргалып, Лагил алтын жигасы, Оң чекеде кырдаанып («Манас»).

ЛАЗАТ, ЛАЗЗАТ (ар.) 1. жыргоо, мээңүү, көшүлүү. Негедир өмүр бою жактырган эрине али лаззаты өчө элек сурмалуу бото көзүн моймолжутат (Ш. Бейшеналиев). 2. өтм. даам. Эч бир лаззаты жок тамак («КМ»).

ЛАЙЛАМА (монг. лал) мусулман. Лайлама дегени, Шишкебектей бышырып, Балбан Жолой жегени («Манас»).

ЛАЙЫМ, ИЛАЙИМ (ар.), ылайым м-н бирдей.

ЛАКАП (ар.) 1. жасалма ат; кебетесине, кесибине карата коюлуп кеткен ат. Кыргыздын акыны Абдыракман Байымбет уулунун лакап аты — Тоголок Молдо. Ал киши жаш кезинде кара тоголок киши болгон (Х. Карасаев). 2. накыл сөз, нуска сөз, үлгү сөз. Атактуу Саякбай Каралаев «Манас» жомогунан тышкары лакап сөздөрдү көп билген адам эле (Х. Карасаев), к. ылакап.

ЛАКЧАГЕР, ЛАКШАГЕР (ир.) түш. диал. кычкач, кыпчуур, чымчуур.

ЛАЛА (ир.) Ачылышың кызгалдак, Лаласындай кара көз (Барпы); лаала м-н бирдей.

ЛАЛАВУН (ир.) түш. диал. кант кызылчасы, кызылча өсүмдүгү.

ЛАЛМИ (ир.) түш. диал. кайрак, сугарылбаган.

ЛАЛМИКЕР (ир.) түш. диал. кайрак жерде иштөөчү дыйкан. Лалмикерге кыз бербө (макал).

ЛАМ (ар.) араб алфавитинде «Л» тамгасынын аты. 40 деген сандын ордуна жүрөт; ылам м-н бирдей.

ЛАМ ДЕБЕСТЕН (ар. лам) унчуктастан, үндөбөстөн. Мен барар замат имерилип сүйлөнүп калчу Бейшемби бул жолу лам деп сөз айткан жок. (М. Элебаев).

ЛАМА (монг. ламаизм дининде) дин кызматкери. Чоң Жолойдой калмагы, Чоң лама балбаны («Манас»).

ЛАМПУК (ор. лампук) жылтырак кара кездеме (илгери кыргыздар лампүктөн эркектерге бешмант, аялдарга чапан тиктирген). Алымга кара жибек лампүктөн шым, бешмант, кызыл чепкен кийгизди (К. Жантөшев).

ЛАҢГЕР (ир.) 1. көрүстөндү айландыра соккон дубал. 2. эск. карып-касарлар токтоп тыныга турган жай.

ЛАНДШАФТ (ор.<нем.) жер бетинин белгилүү рельеф, климат, өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү жайгашкан бөлүгү. Тоолуу ландшафт.

ЛАНМАН, БЛАНМАН (дун. ленман; лен — муздак, мян — ун) эт кошулган коюу кесме. Бир кесе ланман жедим (сүйл.).

ЛАП (ир.) 1. келжирөө, кургак сөз. 2. өтм. мактануу, ашыра сүйлөө. Курулай лап уруунун эмне кереси бар («Чалкан»).

- ЛАРЗАН** (пр.) дирилдөө, калтыроо. Жүрөгүм ларзан уруп кетти (сүйл.).
- ЛАТА** (пр.) 1. чүпүрөк, кездеме. Жыйнаган пахтасын кош доң-гөлөгүнүн ар бири төө бою келген кокон арабага зыңгырата басып, сүткөрдүн өзүнүн лата заводунан алпарат (Ш. Абдыраманов). 2. түш. диал. ийиш-аяк аарчыгыч чүпүрөк, суу жоолук.
- ЛАТ-МАНАТ** (ар.) ислам динине чейин арабдардын чокунаган, табылган буттарынын аттары. Лат-манат колдо деп, Ыйлап жазган каты бар («Манас»). Калмактардын ажааны, Кыйкыргы таш жа-рып, Лат-манатын чакырса, Багыргы баш жарып («Манас»).
- ЛАУРЕАТ** (ор.<лат.) илим, искусство, эл чарбачылыгында си-пирген көрүнүктүү эмгеги үчүн берилүүчү жогорку наам жана ушул-гул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты («КМ»).
- ЛАХАН** (пр.) 1. түш. диал. ажыдаар, улуу. 2. улуу жылы.
- ЛАХАТ** (ар.) көр, кабыр, өлүк коюла турган казанак. Кайран атам өлгөндө, Тар дахатка көмгөндө («Манас»).
- ЛАХИ-ЛУХИ** (уйг. лакка-лукка, өзб. лак-лук) көр-жер, убак-тээк, аны-муну. Береги тасторкон бетиндеги лахи-лукуларды Ак-билек айым көчөз Оштон алып келген (К. Жантөшев).
- ЛАШКЕР** (пр.) черүү, кошуун, аскер.
- ЛЕБИЗ** (ар.) сөз, айткан сөз. Лебизине «жок» дегенди айтып көрбөгөн неме... (Ш. Уметалиев); илебиз, апаз м-н бирдей.
- ЛЕГЕН** (пр.) 1. канылтыр чылапчын, таз. 2. табак, батыныс; илеген м-н бирдей.
- ЛЕГИЛЕК** (пр.) буттары узун тартагай канаттуу. Кара куназ тарбагай, Легилек калдагай (ылакап); илегилек м-н бирдей.
- ЛЕЗ** (ар.) бир заматта, өтө ылдам. Бир лезде жетип келди (сүйл.).
- ЛЕЙТЕНАНТ** (ор.<фр.) офицердик наам жана ушундай наам-мы бар адам. Анда жаштыр, он тогузунда аскерге алыныптыр, кепже лейтенант болуп согушка кириптир (Ч. Айтматов).
- ЛЕК** (пр.) жүз миң; нечен миң. Жетимши лек кол келсе, Жеке кирип кол салган, Арстан Манас Чубагы («Манас»); илек м-н бирдей.
- ЛЕКИН, ЛИКИН** (ар.) бирок. Андан зыян табар эмне болду, лекин? О, кудайым а? (Т. Сыдыкбеков).
- ЛЕКСИКА** (ор.<гр.) бир тилдин же бир жазуучунун чыгар-масынын сөздүк составы. Кыргыз тилинин лексикасы. Ч. Айтма-товдун чыгармаларынын лексикасы.
- ЛЕКСИКОГРАФИЯ** (ор.<гр.) тил илиминин сөздүк түзүү прак-тикасы жана теориясы жөнүндөгү бөлүгү.
- ЛЕКСИКОЛОГИЯ** (ор.<гр.) тил илиминин тилдин сөздүк сос-тавын изилдөөчү бөлүгү.
- ЛЕКТОР** (ор.<лат.) лекция окуучу киши.
- ЛЕКЦИЯ** (ор.<лат.) 1. көпчүлүк алдында белгилүү темада сүйлөө, жогорку окуу жайларында бир дарыстан мугалимдин оозе-ки сүйлөгөнү. Комсомол уюмунун секретары колхозчуларга лекция окуду (К. Баялинов). Атам кечкини лекция уккандан бери чарчап жүрөт (А. Текинаев).
- ЛЕНИНИЗМ** (ор.) империализмдин жана пролетардык рено-люциялардын мезгилиндеги марксизм. Ленинизм жарык жол биз-дин дилде, Желбирейт тынчтык туу Кремде (Шамей Токтобай уулу).

- ЛЕП** (пр.) 1. эрин. 2. кашат, жээк. Суу кашаттын лебинен ашып кетти (сүйл.); илеп 1 м-н бирдей.
- ЛИКЕПЧЕ, ЛИКАПЧА** (пр.) түш. диал. талинке, табакча. А тү-гүл подностордо нан, пиялаларда сары май, асел, ликапчаларда ме-фина, кант, өрүк, бадам, мистеге чейин үстү дасторкон менен жабыл-ган бойдон турат (Ж. Мавлянов).
- ЛИМИТ** (ор.<лат.) чек, чек коюлган, норма.
- ЛИМОН** (ор.) түштүк жакта өсүүчү цитрус мөмө дарагы жана анын сүйрүрөөк сары жемини. Лимон сымал бырышыпсың, өңүң дагы кудум лимон — сапсары (Ж. Алыбаев).
- ЛИТР** (ор.<фр.) миң куб сантиметр өлчөмгө барабар суюктук өлчөмү.
- ЛОГИКА** (ор.<гр.) ой жүгүртүү закондору жана формалары жөнүндөгү илим. Формалдык логика. Диалектикалык логика.
- ЛОЯ, ЛОЕ** (дун. ло — кары, карт, ё, ёё, — чоң ата, улук баш-чы) бир ротанын командири. Илгерн Сүмбөдөгү чек арада ак лоя деген кытайдын чек ара кайтаруучу командири болгон (Х. Кара-саев).
- ЛОХАН** (дун. лохан; ла — абышка, хан — киши) абышка, чал, кары. Дунгандын лоханы менен кыргыздын абышкалары дос болуп алычу (сүйл.).
- ЛӨК** (пр.) 1. кыска чуудалуу жүк төөсү. Акканга келип беш конуп, Акыреттик дос болуп, Лөгүнө жамбы жүктөтүп, Жибектен жабуу бүктөтүп («Курманбек»). 2. өтм. журт агасы, эл камын ой-логон башкаруучу. Кыйрынды сактап эр Манас, Элин эсен жатабы? Журт булбулу эр Бакай, Лөгүн эсен жатабы? («Манас»).
- ЛӨЛҮ** (пр.) цыган, цыган аял.
- ЛӨГАТ** (ар.) сөздүк.
- ЛУНТУН** (кыт. лу — чоң, тун — башкаруу) округдук губерна-тор, аскер губернатору. Алды жагын карасаң, Шуру, отогот, мар-дан таш, Лунтундун каны аралаш, Дагы тарттым сүрөткө («Ма-нас»).
- ЛУПА** (ор.<фр.) чоңойтуп көрсөтүүчү айнек.
- ЛҮЛИ КЕБЕП** (пр.) тууралып майдаланган эттен уюгулуп бышы-рылган кебеп. Сиз дуду кебеп эмес, лүлү кебеп жединиз деп, Элчибек күлүп жиберди (А. Токомбаев).
- ЛЮК** (ор.<гол.) 1. ичкериге кирип-чыгууга ылайыкталган кап-кагы бар тешик. 2. кеменин боорундагы замбиректин найы чыгып туруучу тешик.
- ЛЮСТРА** (ор.<фр.) бир нече лампасы же шамы бар асма чырак, жарык берүүчү прибор. Дүкөнгө кооз люстралар түшүптүр (сүйл.).

M

- МАЗИР, МААЗИР** (ар.) өтүнүч, келди-кетти сөз, кыскалууу. Ис... иш курсуну... деди Шер датка чарчаңкы. Ошол бойдон сөз кечки маазирде дасторкондун четинде уланды (Т. Касымбеков).
- МААЛ** (ар.) убакыт, мезгил. Жазгы маал болгондо, Жаздоо кылчу жер эле (Токтогул). Окууга тараган жайкы маалда биз бир топ балдар болуп... (Ч. Айтматов).

МААЛА I (ар.) 1. шаар кварталы. 2. өтм. кыштак, айыл. Кулак, бери карачы, биздин маала кайсы конушта (Т. Касымбеков). Эми Анар өйдө-ылдый биздин мааланы аралап өтө баштады (С. Жигитов).

МААЛА II (ир.) жасалга, шайман. Мүнөзү жакшы жан болот, Ага-иниси жам болот, Баш койкондун маалысын, Көргөн адам таң болот (Тоголок Молдо).

МААЛИМ (ар.) окутуучу, үйрөтүүчү, таалим берүүчү, мугалим м-н бирдей.

МААДУМАТ, МААЛЫМАТ (ар.) 1. билим, окуу. 2. кабардар, кабар, билинүү. Ар кайсы малчылардан маалымат жыйып, Сатар экөөбүз бетин толтурганбыз (Ш. Бейшеналиев).

МААЛЫМ, МААЛИМ (ар.) белгилүү, ачык, даана. Калдардын Калдар беги бар, Калка маалым кеби бар. Катылам деп Кошойго, Кан жөткүргөн жери бар («Манас»). Адамдын адам болмогунун туу чокусу мээнеттен — бул жобо жамы журтка маалим (Ч. Айтматов).

МААНА (ир.) сыйынт, корголоочу, баш катуучу жай. Бакыр киши маанада, Сокур киши шоолада (Тоголок Молдо). Сени атай арка, тоодой маана кылдым (сүйл.).

МААНАЙ (ир.) 1. калканч, сыйынт. 2. көңүл, назар, көөн.

МААНЕК (ир.) коргончу, бак калка. Мен бул элди маанек баев). Өлдүм-талдым дегенде бир акылга жетип, иттерден коркуп кылам дечү элем, Бул жерде да мендейлери жектейби (А. Токомбаев). Өлдүм-талдым дегенде бир акылга жетип, иттерден коркуп четки үйдү маанектеди (Э. Борбиев).

МААНИ (ар.) маңыз, ички сыр. Бирок анда окуунун маанисин эмне экенин билбеген эл (Ч. Айтматов). Куран окуп маани айтты, Куданын сөзүн даана айттың (Токтогул).

МААРА (ир.) чек, чөк; мара м-н бирдей.

МААРЕК, МААРЕКЕ (ир.) 1. эл чогулган кымкуут жай. 2. өтм. эл чогулган шаңдуу, даназалуу майрам. Баатырлардын баарысы, Мааракеге батышып («Манас»). Аш, маараке, той десе, Ары жок жигит дүрбөгөн (Барпы). Ал Биринчи май майрамындагы маараке эле (Ч. Айтматов). 3. өтм. той, тамаша. Ошол үч жүз ашуун күлкү чабылган чоң мааракеде кулаң чаар аргымак байгеден чыгып... (Т. Касымбеков).

МААСЫ (ир.) кончтуу, такасыз, жумшак бут кийим. Бутуна кийгени чаначтай болуп агарып калган маасы (Н. Байтемиров).

МААШЫК (ар.) 1. сүйгөн, сүйүп калган, куштар. 2. өтм. мааболуп, мугалимдерине көйрөндөнүү. Өзүнүн сулуулугуна маашык атын алган байкуш да (К. Жантөшев).

МАШЫР (ар.) өзүнө өзү ыраазы болуу, өзүнө өзү канааттандык болуу. Манаппай өз кебине маашыр болгондой күлө сүйлөдү (Т. Сыдыкбеков).

МАГАЗИН (ар.-ор.) 1. тамак-аш, өнөр жай товарлары сатылуучу дүкөн. Кубанам жакшы китеп түшкөндө, Магазинде очерелгичи өскөнүм (Р. Рыскулов). 2. прибор, аспаптын бир нерсе салгыч. Автомат мылтыктын магазин кутусу.

МАГАРИП ШУГБАСЫ (ар.) эл агартуу бөлүмү (1920-жылдагы колдонулган термин). 1923-жылы Каракол магариф шугбасынан кагаз алып, Ташкендеги Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирдим (Х. Карасаев).

МАГДЫР (ар.) кубат, ал, күч Басар-баспас болгонум, Магдырымдын жоктугу (Эл ырлары).

МАГРИФАТ (ар.) билим, окуу. Магрифаттын уругун, Биринчиде, бирин чач (Эл ырлары). Кедейге чачтын магрифат, Кармадык сыймык боосунан. Кайран эр бийик экенсиң, Кан-Тенирдин тоосунан (А. Чоробаев).

МАГИСТРАЛЬ (ор.-лат.) кандайдыр бир катнаш жолунун негизги линиясы. Токойдун ортосунан кеткен ичке боштук келечки темп жол магистралынын чугу экен (О. Султанов).

МАГРЫП, МАГРИП (ар.) батыш, күн батыш тарап. Саади бүт чыгыш элдерин жыйырма жылдан ашык... кыдырып жүргөн. Магрибинде да, маширинде да болгон (Ш. Абдыраманов).

МАДАНИЙ (ар.-ир.) 1. маданиятка таандык, маданиятка байланыштуу. Айыл-кыштакта маданий иштер өөрчүүдө. 2. адам тарабынан өстүрүлгөн, жапайы эмес. Маданий өсүмдүктөрдү өстүрүүнү көбөйтүү керек («Кырг. айыл чарб.»).

МАДАНИЯТ (ар.) адам коомунун өндүрүштүк, материалдык жана рухий жетишкендиктеринин жыйындысы. Эл ичине маданият кенири жайылтылды (сүйл.).

МАДЕР (ир.) 1. түш. диал. энс. Арак ичпей мадериндин канын ичсең боло, деп агасы уулун аябай жемеге алды («КМ»). 2. таяныч, жөлөк; медеп м-н бирдей.

МАДЫ (ир.) түш. диал. эшектин ургаачысы.

МАЖАРА (ар.) баштан өткөн иштер, баскан жол, мемуар.

МАЖБУР (ар.) аргасыз, зордукталган. Адамдын бала чакта окуй тургандарын мен кайра баштан үйрөнүүгө мажбур болдум (Ч. Айтматов).

МАЖБУРИЯТ (ар.) түш. диал. милдеттенме, милдеттүү түрдө мамлекетке берүү.

МАЖИЛИС (ар.) чогулуш, жыйналыш. Баатыр Манас кеп айтат: Мажилiske жыйылдың, Баарың уккун деп айтат («Манас»).

МАЖНУН (ар.) жинди болуу, келесоо болуу. Иткүбарды билбеген аз, билген көп, Биринчиге, ичин басып күлгөн көп. «Айылдагы кыз-келиндин баарынын Мажнууну» деп, тамашалап жүргөн көп (Т. Байзаков). Чын сүйүп Мажнууну өңдүү ашык болдум, Кара көз Күлүйпа аттуу сулуусуна (А. Осмонов).

МАЖУЖ (ар.) дин. заман акыр болордун алдында чыга турган шт жээр, бит жээрлер; магог (толук аты — жажуж-мажуж).

МАЖУСУ (ар.) отко табынган, отту ыйык санаган. Арстан Манас баатырга, Кеселик келип калыптыр. Мажусу деген дини бар, Кытай, калмак эли бар («Манас»).

МАЖҮРӨӨ (ар.) 1. жаралар. 2. өтм. жүүнү бош, араң жан. Алсыз мажүрөө көрүнгөн м-н Ташболот күчөнгөндөн күчөдү го (сүйл.).

МАЖҮРҮМ ТАЛ (ар.-кырг.) бутактары ылдый салбырап турган тал. Мажүрүм талдай эңилп, Көргөндө көңүл жеңилп (Эл ырлары). Көчөнүн аягыраак жагында — чоң түп мажүрүм тал (К. Жантөшев).

МАЗА (ир.) 1. даам, татым, шире. 2. өтм. ал, ден соолук. Эртеден бери мазам жок (сүйл.).

МАЗАК, МАЗАКЕ (ар.) шылдың, тамаша, келеке. Тигилер чучука сайыла турган кеп менен (Көкөнү) мазак кылууда (Т. Касымбеков).

МАЗАП (ар.) 1. ислам дининин бир тармагы. Арпине, мындай жактар Дзен мазаптарынын (секталарынын) үгүтүн жүргүзүүгө сүктү

салып, ойлонууга жасалып келинген (К. Жусупов). 2. өтм. баш ийүү; мусап м-н бирдей.

МАЗАР (ар.) дин. ыйык делген, сыйынуучу нерсе, жай. Сайган талым бар эле, Сыргак, Манжуу, кытай чогулуп, Мазар кылып жүгүнүп, Тооп кылып жүрүүчү («Манас»). Мазарга барып сойбоктоп, Малинды бер ачтарга. Чырак жагып сыйымба, Чиринген эски баштарга (Эл ырлары). 2. мурæ, кабыр, бейит. Ажал жетип күн бүтсө, Адамзат пенденин, Орду болот мазарда (Женижок).

МАЗАКЕРДЕ (ар.-ир.) түш. диал. мазар, сыйына турган жай; мазарчыл.

МАЗИН (ар.) азанчы, азан чакыруучу, сопу. Мазин мечиттин башына чыгып азан айтты (сүйл.).

МАЗИР (ар.) аракет, таасир. Буундан булут ичкени, Жамгыр болгон, аккан суу. Бул кызматын эл үчүн, Мазир болгон, аккан суу (Барпы).

МАЗМУН (ар.) 1. маани, ойдун чордону. Ырдын мазмуну шах-тёр Мусабектин жүрөгүн сыздаткан (Т. Сыдыкбеков). 2. китептин, канын көрсөтүүчү тизмеси (китептин башында же аягында берилет). Керек теманы мазмунунан карап, тез эле таап алдым («КМ»).

МАЗУРАТ (ар.) жай айтуу. Өзбек жолдоштордун кургак мазурапи деп ойлобоуз (Ж. Малянов).

МАЙДА (ир.) ушак, күкүм. Майда-майда, мал-майда, Майда-дансын, атты айда. Майда баскан жаныбызга пайда: Талкандары бизге пайда, Топондору сизге пайда («Оп, майда»).

МАЙДАН (ир.) 1. аянт, талаа. Ачылган ар түрдүү гүл бактын ичи, Көрүнөт көз алдына жашыл майдан (Т. Үмөталиев). 2. өтм. согуш талаасы, уруш болуп жаткан жер. Кулагы калкан — кол ча-тыр, Майданга басып келиптир («Манас»). Кан жошулган майдан-гын куштардай чаалыгып кан майдандан кайтып келе жаткан сол-дат отурат (С. Жигитов).

МАЙЗА (ир.) Жазгы буудай майзасы, Мен амалың болоюн. Жазда бурлап тердесен, Мен шамалың болоюн (Барпы); майса м-н бирдей.

МАЙИН (ир.) жумшак, уяң, мемиреген. Адамга кастык кылба-ган, Майин жигит жакшы экен (Барпы). Шыңга бойлуу, ушунча- (Ш. Абдыраманов).

МАЙКАН (ир.) чала бастырылган эгин.

МАЙКАНА (ир.) ата журт, мекен. Майканага туруптур, Бан-дулусун уруптур. Каңсыраган добушун, Бир күндүк жер угуптур («Манас»). Майкана көрбөй бала оюлбойт (макал).

МАЙМЫЛ (ир.) 1. дене түзүлүшү адам түспөлдүү сүт эмүүчү жапайы айбан. Өңү жез болуп, ыйынган маймыл көздөнүп, өзү жалгыз отуруп калды (Т. Касымбеков).

МАЙМЫНЖАН (ир.) түш. диал. кара бүлдүркөн.

МАЙНА (ир.) түш. диал. кара кучкачтып бир түрү.

МАЙНАП (ир.) 1. суу каптаган жер. 2. сугарган аңыздын ая-гына чыккан суу. Чай ичилген соң атасы үчөө оторолдун этегиндеги жайнап суу түшкөн көк майсага барышты («КМ»). 3. өтм. натый-жа. Бул ишиден эң майнап чыкпайт.

МАНОР (ор.<лат.) офицердик наам жана ушундай наамы бар адам.

МАЙСА (ир.) эгиндин көгү, жашыл ыраң чөп. Дайым эле бал-дар менен көк майсада ойноп жүрсөм, кандай сонун болор эле (Ч. Айтматов). Нәристе майса, ным топурак, мөлтүр шүүдүрүм ку-марлуу жыттарын бир башкача аңкытып жибергенсиди (С. Жи-гитов).

МАЙЫП (ар.) дененин кем жери, дененин бир жери бузулуу. Баатырыңды кан төрө, Майып кылып жүрбөсүн («Манас»). А майып болуп калсаң эмне болор эле, ойлойсүңбү? (Ч. Айтматов).

МАКАББАТ, МАХАББАТ (ар.) ашыктык, сүйүү. Макаббат то-зок оту балбылдаган, Ким күйүп илбине албырбаган (А. Осмо-нов).

МАКЕ (ир.) жүгөрү, Байбиче маке кууруп бадыраткан., Кашык-ка өлчөп берип жалдыраткан (Барпы).

МАКАЛ (ар.) 1. сөз, кеп. 2. акыл-насаат берүүчү кыска, таасын сүйлөмдөр. Көп жыл мурда сабатсыз энемдин оозунан уккан ушул макалдарды мен кийин Махмуд Кашкаринин китеби «Түрк сөздө-рүнүн жыйнагынан» окудум (Т. Сыдыкбеков).

МАКАЛА (ар.) газета, журналга арнап жазылган илимий же публицистикалык чакан чыгарма. Кыргыз тили жөнүндө толгон макалалар жаздым (сүйл.). Автор бир күнү эле обудустук гезитке Иг атардын макаласы чыгып калды. «Мен динден кайттым» деген макала экен (С. Жигитов).

МАКЕТ (ор.<фр.) бир нерсенин кичирейтилген үлгүсү, модель, алгачкы үлгү.

МАКИ (ир.) бүктөмө кичине бычак. Оболу жазбаим деп, акы-ры Жаманкул мүйүз саптуу макисин бергенде гана макул болгон (Ч. Айтматов). Алтын саптуу ак маки, Канткенде кыңга батты экен («Манас»).

МАКИРӨӨ, МЕКИРИН (ар.) дин. дин ишеними жол бербеген тамак; күшөөлүү боло турган иштерди иштөө (карта ойноо, адеи-сиз сөз, ыксыз мактануу ж. б.). Макирөө — айткан сөздөн кайра жа-ныш (А. Токтомушев).

МАККАТУЛЛА (ар.) дин. алланын мекеси, алланын үйү. Бол-лот хан өзү Маккатуллага зыяратка кеткен дейт го (Т. Касым-беков).

МАКМАЛ (ар.) баркыт, түктүү кездеменин бир түрү (байыркы заманда Бухарада, Самарканда чыгарылган. Гүлү ай туяк, шакмак сыяктуу. Эки эриш жиби болот. Бирн узун. Ошондон түк чыгарат да, апы кыргат). Кызыл макмал топтоймун, Кымбатым Арпа ой-ронду Кылыгын айтып жоктоймун (кошок). Кара макмал тонуна, Жөн болоюн, бекбекей («Бекбекей»).

МАКОО (өзб.) кенкелес, түшүнбөгөн, манкүш. Макоосу экен малдын деп, Башына катар жүгөн жок, Мойнуна курум салдым деп («Манас»). Жанылабыз, жаркылдайбыз, пендебиз. Мансап күтүп, макоо болуп кээде биз, Жакын жолдош, курбуларды унутуп, Жа-ны чөйрө, жаны конок издейбиз (К. Бобулов).

МАКПИ (ар.) түш. диал. жашырып, купуя, астыртан. Өзүм макпидан бир текшерип чыгайын делим (М. Абдукаримов).

МАКРУМ (ар.) куру, куру калуу. Ошол жаш кезинде кой кай-тарып жүрүп, окуудан макрум калган («Эркин-Тоо»).

МАКСАТ (ар.) тилек, көксөө. Кымбаттуу ишим, сизге кат жа-зышымдын дагы бир максаты: айылга барып жаны ачылган мек-тептин атын «Дүйшөндүн мектеби» деп атоону элге сунуш кыл-ганы жүрөм (Ч. Айтматов).

МАКСЫМ I (ар.) 1. түш. диал. кадырлуу, ардактуу, улуу даражалуу. 2. өтм. түш. диал. чоң молдонун уулу.

МАКСЫМ II (ар.) угут салынбай ачытылган ачкыл жарма, экчеме.

МАКУЛ (ар.) 1. ылайыктуу, жөндүү, акылга сыярлык. Серектин сөзү макула деп, Турган журттун баарысы, Селдейнип калганы («Манас»). 2. туура, туура табуу. Алтынай, сен башка балдарды да мектепке окуялу деп ээрчитип кел, макулбу? (Ч. Айтматов).

МАКУЛУК (ар.) 1. жан-жаныбар, айбанат. Атылган бугу биздин жердин бугусу... Өз жерибиздин макулугун эмне кылсак өз ишибиз, силердин тиешенер жок! (Ч. Айтматов). 2. өтм. иши кылып адам сымак, адам кебетесиндеги. Ал байкуш адам кебетесиндеги бир макулук да! («Чалкан»).

МАКУЛ (ар.) колдоочусу бар, колдоп жүргөнү бар. Чамынын кирген бакшысы тумшукка жегендей шалпайып чыкса чочубай коёт беле. «Муунардын макулдору меникинен күчтүү экен» — дейт чоң бакшы эсин жыйыл-жыйбай (С. Жигитов).

МАКҮР, МАКҮРӨӨ (ар.) ыпылас, булганыч. Макүр болсо бир жерин, Таза кылган аккан суу (Барпы). Жашы өткөн соң бойдоктун кармаган-тутканы да макүрөө болот (Ш. Абдыраманов).

МАКШАР, МАХШАР (ар.) дин., к. таңгы макшар, таңды макшар.

МАЛА I (ир.) ак саргыл, саргыч. Барпагай алмалар жайнаган агыш-мала чечектердин санжыргасында сөөлөттөлүп туруптур (С. Жигитов).

МАЛА II (ир.) мылтык (аяк мала — бир атар, дуу мала — эки атар, шеш мала — алты атар).

МАЛА III (ир.) 1. тырмооч. 2. моло таш, эгин бастыргыч. Мала тарткан өгүздөн бетер кышылдап, кара көк болуп түтөгөн чүйлүсү буржууп, кыйналып барат (Ч. Айтматов). Бир уруу элди маладай басып, бир камчы менен каалаган жагына айдаган Нөкөн (Ш. Үмөталиев).

МАЛААМ I (ар.) 1. сыйпама дары. 2. жарага жапкан суюк камыр. Жарасына малаам тартты.

МАЛААМ II (ир.) 1. жибек кездеменин бир түрү. 2. өтм. машы көрбөсө да, кебетеси мазарга байлаган малаам сыяктанат (К. Жантөшев).

МАЛКАЯ (калм.-монг. — махла, малгай) баш кийим. Малакайы алтындап, Бардашы журттан артылган («Манас»).

МАЛАЛ (ар.) өкүчү, капалык, кайгы. Эшитилсин элге деп, Энди айтамын пахтамы. Эч кимге малал келген жок, Алты айлашып чапканы (сүйл.); мыала м-н бирдей.

МАЛГУН (ар.) 1. дин. кудайдын ачуусуна, каргышына калып, чулду ат. «Манас» жомогунда жалгыз көздүү алты аты.

МАЛКАНА (кырг.-ир.) мал короо, сарай, кашаа. Малканага мал малканасынын алдын тазалап атса, жанына кедендей басып Айда-раалы-бырыкна жетип келет (С. Жигитов).

МАЛКОР (кырг.-ир.) 1. малды жакшы баккан, малсар киши. Айылдагы малкорлор, короодогу сакчылар кыйкырып, иттерди айдокташты (К. Жантөшев). 2. өтм. мал жандуу, сарай, битекарын.

МАЛСАР (кырг.-ир.) малды жакшы баккан, малдын жанынан

чыкпаган. Катын-бала малсар болбосо, адам мал күтпөйт (К. Акиев).

МАМА (ир.) 1. эне, энеке. 2. өтм. эмчек. Энен үйгө келгиче, Энеке салып керегин, Ак мамасын бергиче, Жомок айтып берейин («Бешик ыры»). 3. түш. диал. чоң эне.

МАМАДАНА (ир.) түш. диал. кургак чечен, куу чечен. Жаныдан ишке кирген зоотехниктин салмактуу сүйлөп, камырабай жооп берип, кыязы, Балтабаевге жаккан жок. Кыжыры ташып чыкса да, өзүн колго ала токтотуп унчукту: — Сен мамадана неме көрүңсүн. Сүйлөшөбүз... (Ш. Абдыраманов).

МАМИЛ, МАМИЛИ (ор. фамильный) чай, чайдын бир түрү. Ичпей мамил чай болбойт, Кийбей кызыл шай болбойт (Токтогул).

МАМИЛЕ (ир.) 1. соода, соода иши. 2. өтм. байланыш, алыш-бериш, көз караш, адамдын бир нерсеге карата эрктик-сезимдик позициясы. Каныбек экөөнүн мамилеси жакшы (К. Жантөшев). Социалисттик реализмдин түпкүлүк изилдөө принциби адам боло келген жана боло бере турган соң Борондуу Эдигейдин образы, турган туруму менен ошол принципке менин мамилем деп билсе болот (Ч. Айтматов).

МАМЛЕКЕТ (ар.) белгилүү өлкөнүн саясий бийлиги жайылган башкаруу биримдиги, өлкө; бир бийликке караштуу аймак. «Эркин-Тоо» багалчагы катпаган жаш мамлекеттин чечен тили («Эркин-Тоо»).

МАМОНТ (ар.) эчак тукуму курут болгон, пил тукумуна кирүүчү чоң жаныбар. Мамонт өлдү суналып, Бул кантет деп Алооке, Байкап турган мунайып («Манас»).

МАМПАЗИ, МОМПОЗИИ (ор.<фр. монпансье) тунук конфеттин бир түрү.

МАМПАҢ (кыт. мин — эл, ваң — төрө) болуш даражасындагы мансап.

МАМПАР (дуң.) камыр аралаш, коюу эттүү тамак. Мампар, куймак, кымыз, куурма чай, бардыгын эле билем, менден сурап бекен? (А. Токомбаев).

МАМЫРЧЫЛЫК (ар.-кырг.) жыргалчылык, береке жайнап туруучулук, ызаат көрсөтүүчүлүк. Бай экен деп Жакыпка, Мамырчылык кылбады («Манас»).

МАМЫРЫ (кырг.) дары өсүмдүк (үйг. мемирет). Тамырынын ширеси м-н көз оорулары дарыланат.

МАНАП (ар.-ир.) 1. ислам динине чейин арабдардын табынган бутунуш аты. 2. кырг. эл бийлеген, элдин үстүнөн оокат кылган таптык катмар, ошо катмарга тиешелүү (Сарбагыш уруусунан чыккан Дөөлөстүн Наманген эшенинин кызы Асылкан деген аялнан туулган баласынын аты Манап имини. Бул сөз ошондон тараган деген уламыш бар). Айыптуу болуп манапка, Көрдүм мен да дайды (Токтогул). Падачы болуп мен жүрөм, Бай-манаптын колунда (Барпы). 3. өтм. куу ичкен, жумуш кылбаган адам. Сен ким элең түгөнгүр, Курсагыңды май баскан? Манаптарча керилип, Мампаптарча жай баскан (Эл ырлары).

МАНАС (кырг.-ар.) 1. сыйынт, корголой турган жай, качкандар корголой турган орун (Кырк чоро да Манаска келип коргологон). 2. кыргыз элинин улуу жомогу, ошол жомоктогу башкы каармандык аты. Манас — Манас болгондо, Манас атка коюгондо («Манас»).

МАНАТ I (ар.) илгерин Бухарада чыгарылган түктүү кызыл кездеме. Түрдүү түстөгү манаттар, Кытайдан келген шайылар, орустан келген булгаарылар (Т. Касымбеков).

МАНАТ II (ар.) ислам динине чйпин арабдардын табынган буту, Көбүнчө эл жомогунда «лат-манат» болуп айтылат.

МАНДАЛИН (ор. мандолина <итал.) темир кылдуу чертме музыкалык аспап. Комуз жок чыдап турбадым, Тагып алып черткемин, Мандалинин сымдарын (Токтогул). Зарипанын салаалары болсо Мандалинанын кылдарын бирден терип, жапы жылдын түнүндө Сары-Өзөктүн тар үйүндө музыканы онтогот да ыйлатат (Ч. Айтматов).

МАНДАТ (ор. <лат.) 1. көрсөтүүчү кишинин ким экендигин, анын укугун билдирүүчү документ. 2. бир жерди, өлкөнү башкарууга берилген укук.

МАНДИКЕР, МАРДИКЕР (ир.) 1. күндүккө иштеген, күндүккө жалданып иштеген адам. Ырас, биз чамдан эле жатабыз, бирок, мандикердин иши ушундай эле болсундай, — деди Анархан (К. Жантөшев). 2. өтм. 1916-жылы кара жумушка падыша өкмөтү тарабынан алынган жумушчу. Солдатка же мандикерге баруудагы максат эмне? (К. Жантөшев).

МАНДИЛ (ир.) 1. түш. диал. элечек, селде. Мандили баштан чубалып, Баса албай көзү тунарып (Тоголок Молдо). 2. суу жоюлук, оромол, 3. кездеменин бир түрү. Мандили бүркөп тои менен, Басып чыгып жол менен («Манас»).

МАНЖА, МАНЧА (ир.) колдун бармактары, колдун башы. Беш манжадан кара кан, Агып турду шорголоп («Семетей»). Устанын ар бир манжасы муунук-муунак бүткөн камышка окшойт (Ч. Айтматов).

МАНСАП (ар.) кызмат орду, даража. Кушту жырткыч кылган тирмагы. Адамды сүрдүү кылган мансабы (Т. Касымбеков).

МАНСАПДАР (ар.-ир.) кызматтагы, кызмат ордун ээлеген адам.

МАНСАПКОР (ар.-ир.) чоң болууну жакшы көргөн, чоңдукту сүйгөн адам. Сен мансапкор — оной мансап таап кеткин келген (Т. Касымбеков).

МАНТ (ир.) 1. дарымдан кийин шийикке байланган жип. Боорду бээдүү бала, Бездикен сээдүү бала, Камбар боздуу бала! Байландым мант (дарым ыры). 2. түш. диал. күмүш менен кооздолгон кур.

МАНТУУ (дуң. мантоу — бууга бышкан) ичине эт салып, касынуу мантуу жедик (сүйл.). Фунчоза, майлуу манты, Ысылык аттуу жалпы (А. Токтогулов).

МАНТЫК (ар.) ой жүгүртүү, логика. Илгери молдолор «мантык» деген китеп окута турган («Эркин-Тоо»).

МАНУФАКТУРА (ор. <лат.) 1. капиталисттик өндүрүштүн эмгектин бөлүнүшүнө жана кол өнөр техникасына негизделген формасы; ири машиналык өнөр жайдын алдында болгон. 2. кездеме, бул.

МАҢ (ир.) 1. мен дубана (багн дивоно). 2. нашаа, нашаа чегүү. Маң тарткандай кейбиреп, Мас болгондой кенгиреп (Эл ырлары). 3. кейбир, келесоо. Күйөөң жаман жан болсо, Күндө акылың маң болор (Эл ырлары).

МАҢГИ I, БАҢГИ (ир.) нашаа чегүүчү, нашаачы. Жети таз озу маңги таз, Акылы жок анги таз (Тоголок Молдо).

МАҢГИ II (ар.) дин. бакы, түбөлүк, таптакыр. Бул дүйнөдө маңги жашоо мүмкүн эмес. Шайтан маңги-бакы тозокто калган ийиш.

МАҢУУ (уйг.-кыр.) басуу, жүрүү. Барарыма жерим жок, Маңуу жүргөн бир жанмын («Манас»).

МАПЫ (кыт.) эки дөңгөлөктүү араба. Эрлерге кошуп өзүмдү, Мамысма салыптыр («Манас»).

МАР I (ар.) жылан. Чөлдө жүргөн кулан бар, Урун мар ден аталат, Уча турган жылан бар («Манас»). Үч бүктөлгөн кара мар, Көз көргөнү куткарбай, Тарткан экен кара мар. Ал кара мар — ажыдаар (С. Каралаев).

МАР II (ар.) олуя, касиеттүү.

МАРА (ир.) чек, чөк. Не бир сынакы жорголор чаңында калып, аралдап марага чыгып, өпкөсү көп турчу күндөр да артта калды (Ч. Айтматов). Кап! Марага жетерде кырсык болгону кара! — деди бирөө (М. Вайжнев). Марага кадимкидей тизгин кагышып келерсиңер (Ш. Бейшеналиев).

МАРАЗ, МЕРЕС (ар.) 1. оору, оорулуу. 2. түш. диал. сезгенүү оорусу, тери оорусу.

МАРБЕТ (ир.) дур, седеп, шуру. Марбеттей тизилген ак тиши бар (сүйл.); бермет м-н бирдей.

МАРДАН (ир.) эр жигит, баатыр адам. «Шахи мардан» — баатырлардын падышасы, эрлердин колдоочусу. Кыргыздын баатырдык жомокторунда «мардан» деген сөз түшүп калган да, жалгыз «шай» (шах) калган. Кийин бул сөз анчейин гана «күч, ал, дарман» деген мааниге өткөн. Манастын уулу эр Семен, Шай колдогон эр менен («Семетей»).

МАРДЕК (ир.) сото, жүгөрүнүн даны жок сотосу. Кайсыл үйгө кирбесин, ачкадан карышып, көйнөктөрүн отко кагып же котур баскан этип жүгөрүнүн каткан мардеги менен тырмап отургандарды көрүп, аларга кайрат айтып жүрдү Топо (К. Сактапов).

МАРДИКЕР (ир.), к. мандикер.

МАРЖА (ор.) «аял, жеңе» маанисинде орус аялдарына карата айтылган сөз. Эне сүтүн бербесениз да, элик сүтүн берип, балага эне болуп коюңуз, маржа деп, аскерден биртике үйрөнө келген тиши менен чала-чарпын түшүндүрдү (Т. Касымбеков). Хороша маржа! — деди бири, Агыргайга сугу түшүп (Ш. Умөталиев).

МАРЖАН (ир.) 1. шуру. Тал чыбыктай боюнду, Таза баккын ыргалым. Тамагыңдын тагына, Маржан тааккын, ыргалым (Барпы). 2. шурудан жасалган кооздук. Калмакча таажын кийиптир, Ал таажынын үстүндө: Шуру отогот, маржан таш («Манас»).

МАРЗЕ (ир.) түш. диал. чек, чек ара. Садыр кетмен-күрөктөрүн марзедеги алмуруттун түбүнө чогултурду (Т. Касымбеков).

МАРИФАТ (ар.). Бактыбызга баатыр Ленин жол ачып, Мари-фат, мархаватын элге чачты (Тоголок Молдо); маррифат м-н бирдей.

МАРКА (ор. <нем.) 1. катка же документке жабыштырылуучу, төлөнгөндүктү билдирүүчү баасы көрсөтүлгөн, сүрөттүү кичинекей белги кагаз. Почта маркасы. 2. Товардагы, буюмдардагы алардын кайсы жерде жасалганын, сапатын жана башкасын көрсөтүүчү белги.

МАРКАБАТ, МАРКАМАТ (ар.) жакшылык, кичи пейилдик. Оюн-кумар, оюн-үлпөт, маркабат, Ар бирөөнү ал эркине тарта алат (С. Эралiev). Маркамат кылып, үйгө кириниз, ак сакал (сүйл.).

МАРКАДАР (ир.) береке табуу, көшөгө көгөрүү, ийгилик көрүү. О, бечара, маркадар тап! (Ш. Абдыраманов).

МАРКАЗ (ар.) борбор, ортолук; өлкөнүн же шаардын ортосу.

Биздин Абдыразақ эки жылга кетти. Кеткенде да марказдын өзүнө кетти (Ж. Мавлянов).

МАРКСИЗМ (ор.<нем.) коом менен жаратылыштын өнүгүшүнүн жалпы закондору, эңилген эл массаларынын революциясы, социализмдин жеңиши жана коммунизмди куруу жөнүндөгү Карл Маркс менен Фридрих Энгельс түзгөн окуу.

МАРКСИСТ (ор.<нем.) марксизмдин жолун жолдогон адам. **МАРКУМ, МАРКУН** (ар.) дин. ыраматылык, бейиши болгур. Ыраматылык маркум атан да алты-жети ай бою, кээде жыл бою соода иши менен кетип калуу (К. Жантөшев). Маркум агам, сен дайым оюмдасын. Сен экөөбүз, кайраным, коюндашып, уктап жатсак теректер ойготчу эле, таң атканда угумдуу шыбырлашып (С. Жигитов).

МАРТ (ир.) 1. эркек, эр; кайраттуу, баатыр. 2. өтм. берешен, жоомарт, колу ачык. Мактаганга март болуп, Оокатынды чачпагын (Токтогул). Узакка кабар жетпейт, кат болбосо, Жигиттин наамы чыкпайт, март болбосо (Барпы).

МАРТАБА, МЕРТЕБЕ (ар.) 1. даража, наам, мансап. Бакыт, дөөлөт, ырыскы, Мартабаң бар жергеңде (Токтогул). 2. өтм. жол, ирет. Бул ыракаттуу, чыгылгандай чарт эткен таалай учуру нечен мертебе кайталанбадыбы (Э. Борбиев).

МАРТУУ (ар.) 1. калтыроо, калтырак. 2. коркуп кетүү, чочуп кетүү. 3. өтм. эски диний ишенимде: көзгө көрүнбөгөн бир коркуптуу нерсе (чындыгында эстен тануу, эсин жоготуу). Энекси кетти деп, Мартуу басып кетти деп, Катындын баары чочуду («Манас»).

МАРХАМАТ (ар.) түш. диал. кичи пейилдик; кут болсун. Өзүңүз келип калыпсыз биздин элге, мархамат, жай мейман болуп, акыл-насыят таштап кетчиңиз, эл куту (Т. Касымбеков).

МАРШАЛ (ор.<фр.) генералдан жогорку аскердик наам. Майданан терди шыпырып, Маршалдар келет туу алып (Эл ырлары). Маршалдар үчүн арналган, Аргымак оттойт алкынган (Шамей Токтобай уулу).

МАС (ир.) 1. ичкиликтен уулануу. Баланасын жамынып, Мас болгондой чамынып («Манас»). 2. өтм. көбүү, көтөрүлүү. Алтын жака кымкап тон, Кийгенине мас болбо. Алты бөлмө ак үйгө, Киргенине мас болбо, Адам тапкыс көп сөздү, Билгенине мас болбо (Х. Карасев).

МАСЕИЛ (ир.) коо, кашат, жото. Масейилдин жонуан, Таап алган көк күчүк («Манас»).

МАСЕЛЕ (ар.) 1. чечилүүнү талап кылган иш, окуя. Экинчи маселеде уюштуруу иштери каралды (К. Капмов). 2. чыгарыла турган эсеп. Баланды алба мектептен, Маселе чыгат китептен (ылакап).

МАСЕЛЕН (ар.) кокустан, эгерде, непада. Маселен, ал бүгүн келбей калса эмне кылабыз (сүйл.).

МАСИЛЕТ, МАСЛАХАТ (ар.) кеңешме, акылдашуу, пикир алышуу. Кеңеш таап бергин деп, Масилетин куралы, Үч кайталап сурушка убакыт жок (Т. Касымбеков).

МАСКАРА (ар.) уят болуп калуу. Маскара болот эмеспи убададан тайыган (К. Жантөшев).

МАСКАРАПОЗ (ар.-ир.) куудул, күлкү чыгаруучу, клоун. Соо кезинде акылы кем неме мас болгондо жазыксыз маскарапоз болот

да калат (Ч. Айтматов). Бүгүн жана ар күн сайын, бүт кеч бою айлампанда — атчан маскарапоз Танзык Тарсыкбаев! — деп салтанаттуу жарыялаганда, шандуу музыканын коштоосу менен жагалдана чыгаар эле (Э. Борбиев).

МАСКЕ (ир.) каймак май. **МАСКҮНӨМ** (ар.) түш. диал. уктатуучу, мас кылуучу, тынчытуучу дары.

МАСТАБА (ир.) түш. диал. эт тууралган күрүч сорпо, ага каткы кошулат.

МАСТАТ (ар.) акылдашуу, пикирлешүү, кеңешүү. Бектемир, элге-журтка келсемби деп калдым. Ошону сени менен мастатташайын дегеним (Ж. Мавлянов).

МАСЫК, МАНСУК (ар.) жокко чыгарылган эреже, жарабай калган, эскирген көргөзмө. Габи жакпайт тантиктын, Доосу жүрбөйт масыктын, Доору болот жаштыктын, Ганымы болот кастыктын («Эл ырчылары»).

МАТ I (ир.) шатранж ойнуудагы сөз: өлдү, мүрт кетти! Таң калуу. Ак баш төө таба албай, Агала сакал ушу чал, Айласы кетип мат болсун («Манас»).

МАТ II (ар.) араб алфавитинде алиф тамгасынын үстүнө коюлуучу толкундуу сызыкча. Созуп окуунун белгиси (эскиче жазуу эрежесинин бири).

МАТА (ар.) 1. бул, кездеме. 2. кебезден токулган ажыракай кездеме. Баарынан да бала акырын барып, суу матага жаагын тийгизип турганды жакшы көрөт (Ч. Айтматов). Макал атасы сөз болот, Мата атасы бөз болот (макал).

МАТБУГА (ар.) басма, типография.

МАТБУГАТ (ар.) басмакана, басылып чыгуучу китеп-журналдар.

МАТЕМАТИКА (ор.<гр.) эсеп илими.

МАТЕРИАЛИЗМ (ор.<лат.) философиянын негизги маселесин чечүүдө материя биринчи, ал эми ан-сезим анын туундусу деп эсептеген багыт (философиядагы эң негизги эки агымдын бири; идеализмдин карама-каршысы). Диалектикалык материализм. Тарыхый материализм.

МАТЕРИАЛИСТ (ор.<лат.) философиялык материализмди жактоочу.

МАХАББАТ (ар.), к. махаббат.

МАХОРКЕ (ор. махорка) чылым. Чаке! — деди Акия — махорке болсо ортого кой эми (Т. Сыдыкбеков). Султанмурат чочуп ойгонуп, өңү-түшүн билбей бакырганча бирөөнүн махорке жыттанган нуп, салмактуу туурук алаканы жаагын кабыштыра басты (Ч. Айтматов).

МАХШАР МАЙДАН (ар.-ир.) дин. тиги дүнүйөдөгү чоң суракта эл чогула турган аянт. Эки дүнүйөдөн тең жакшылык көрбөй, махшар майдан күнүндө да тозоктон чыкпай калган батчагарлар (К. Жантөшев).

МАШ I (ир.) буурчактын бир түрү, чоң буурчак; маш буурчак.

МАШ II умач. Уйкум качып, түн ортосунда маштай көзүм ачылды (сүйл.); умачтай м-н бирдей.

МАШ III (кырг.) адис машыккан. Көзгө атар мерген машын кий? Көп жалтанбас башың ким? («Манас»).

МАША (ир.) мылтыктын от бергичи, от алдыргычы. Машаны ирмеп салыптыр, Оң колунун билегин, Оң үзүп кетип калыптыр

(«Манас»). Жаптайып маша приеген, Кайран бир адис мергеним (Тоголок Молдо).

МАШАА (ир.) чиркей, желимчи. Машаанын мурду батпаган, Чиркейдин мурду өтпөгөн («Манас»).

МАШААКАНА (ир.) чиркейден коргоно турган туюк чатыр, туюк боз чатыр.

МАШААЛЛА (ар.) баракелде, укмуш экен.

МАШАЙЫК, МАШАЯК (ар.) 1. кадырлуу карыя. 2. арабдарда уруу башчысы. 3. дин. дервиштердин башчысы. 4. дин. дин башчысынын ардактуу наамы. Жарыктык, машайык эле. Жаны жаннатта болсун (К. Баялинов). Бир уулдун өтөлүнө чыкпайбы, Мен сынган мин бир эки машайык (Т. Байзаков).

МАШАКАТ (ар.) кыйын, оор, азаптуу. Тирилей жетим мен калып, Машакат өттү башымдан (Барпы).

МАШАТЫ (ир.) 1. Ирандын Мешхел шаарында чыгарылган килем. Каныкей кылган сонунун: Машаты килем салдырып, Барча, буулум, дүрүйө, Мамыктан жаздык алдырып («Манас»). 2. өтм. културган, кубулуп турган. Аттын барын айдатып, Ат чабуучу балдарын, Арчындап жоолук байлатып, Куйругун жерге шүйдүрүп, Балдарынын баарына, Машаты күрмө кийдирип («Манас»).

МАШИНА (ор.<фр.) бир энергиянын экинчи энергияга айландыруу менен пайдалуу жумуш аткаруучу механизм же бир нече механизмдер жыйындысы. Айыл чарба машиналары.

МАШИНЕЧИ (ор.-кырг.) тикмеч, машина менен кийим тигүүчү. Ой, ал жепем машинечи да (Т. Сыдыкбеков).

МАСКУЛ (ар.) түш. днал. иш менен колу бошобогон.

МАСКУР, МАСУР (ар.) белгилүү, аты чыккан, даңкы таш жарган. Элге машур белгилүү Акын уулум, Жаныбек (Барпы).

МАШЫРЫК (ар.) чыгыш, күн чыгыш. Саади жыңайлак басып, кыдырып жүргөн, Магрибинде да, машырыгында да болгон (Ш. Абдыраманов).

МАЮТ (ар.) өлүм, каза, өлүк. Маяotka келген эл толду, Кең Ташкенин талаага («Манас»).

МАЯ (ир.) өсүмдүктүн кургак сөңгөгү. Колумду маяга далай кестиргенмин; пая м-и бирдей.

МАЯН (ир.) төө. Эзб. моя — инген; түркм. моян — төө, «Манастагы» желмаян ушундан улам аталышы ыктымал.

МАЯНА (ир.) эмгек акы, жалуун. Өкмөт мага маяна төлөйт (Ч. Айтматов).

МЕБЕЛЬ (ор.<фр.) турак жай жана коомдук имараттардын жабдуусу, бөлмөгө коюлуучу буюм, эмерек. Үчөөнүн көзү жаңы мебелдерге тигилүүдө (Ш. Бейшеналиев).

МЕДАЛЬ (ор.<лат.) мамлекеттик же коомдук маанидеги тарыхый, саясий окуянын же көрүнүктүү ишмердин урматына, ошондой эле эмгектеги каармандыгы, илим, искусстводо сиңирген эмгеги үчүн берилүүчү өзгөчө белги, сыйлык. Араба өңгүл-дөңгүлдө секирген сайын солдаттын сол төшүнө шыкалган орден-медалдары бири-бирине урунуп шыгырайт (С. Жигитов).

МЕДЕР (ир.) 1. эне. 2. таяныч, жөлөк. Жакшы аял азаматтын аскар тоодой медери (К. Жантөшев).

МЕДЕТ (ар.) жардам, жөлөк, колдоо. Ажыбайдын колунда, Сербен деген бир дары, Медет деген бир дары («Манас»), Тууганга тууган белгилүү, Медет болот турбайбы (Барпы).

МЕДЕТКЕР (ар.-ир.) жардамчы, колдоочу адам, жөлөк бо-луучу.

МЕДРЕСЕ (ар.) жогорку окуу жайы. Ал шаарларга мечит, медресе салдырган, кайракы жерлерге кош арык чыгарган (Т. Касымбеков).

МЕДРЕСЕ ААЛИЯ (ар.) Уфа шаарындагы илгерки мусулман диний жогорку окуу жайынын аты.

МЕДИЦИНА (ор.<лат.) оорулар, аларды дарылоо жана алдын алуу жөнүндөгү илимий билимдердин системасы.

МЕЙИЗ (ир.) 1. уруктуу кара жүзүм. 2. кургатылган жүзүм. Бокмурундун кылышып, Мейиз салып сабага Ачыткан экен кымыз-ын («Манас»).

МЕЙИЛ (ар.) аппетит. Тамакка мейли тартпай турат. 2. көңүл, каалоо, шык.

МЕЙЛИ КАДЫР (ар.) көңүл куунак, көңүл көтөрүңкү. Кымыздан арак тартсын деп, Кызыгы журттан ашсын деп, Кыз бала менен боз бала, Мейли кадыр болсун деп («Семетей»).

МЕЙИР, МЭЭР (ир.) сүйүү, жактыруу, көңүл түшүү. Мейири түшүп калды, Эненин мэери кандай (С. Шимеев).

МЕЙИРИМ, МЭЭРИМ (ир.) боорукер, боорукерлик.

МЕЙИРМАН, МЭЭРМАН (ир.) боорукер, кайрымдуу. Назгүл да мейирман ападай (Гүлтайымды) бооруна кысты (Ш. Бейшеналиев).

МЕЙИТ (ар.) өлүк, сөөк. Мейит болгон Осмонго атаган талкан өзүнө тијсин, сообу мага тијсин, алло акбар!.. Эми мага ыраазы болгула (А. Токомбаев).

МЕЙМАН (ир.) конок. Мейман элек, баатыр, деп, Таш сайынган калмактын Төрөлөрү чогулуп («Манас»).

МЕЙМАН ДОС (ир.) конокту жакшы көргөн, конок чакырган. Мынечекет кылган адам, конокчул. Ынтымагы бар элдин, Мейман дос болот аялы (Барпы).

МЕЙМАНКАНА (ир.) конок үй. Мейманкана сарайга, Даам берилген далайга («Манас»). Менин өлкөм мейманкана болсо эгер, Бүт дүйнөнүн эли батмак кеп-кенен. Түрдүү улут саламдашып көрүшмөк, «Достук» деген, «Доспуз» деген сөз менен (Б. Сарногоев).

МЕЙМАН-ЫСМАН (ир.) конок-кара. Мейман-ысман күткөнтө Садыктын аны койгон дагы бир себеби — Кабылбектин жылдыздуу өңү-түсү (Ж. Мавлянов). Мейман-ысман келгенде, Март болот ко-луң балпылдап (Ы. Борончиев).

МЕЙНЕТ (ар.), к. мзәнет.

МЕКЕ I (кырг., эск.) куу, амалдуу. Торгой кол башындай чал болчу. Өзү меке чал болсо, башындагы саңсан тебетейи көмкөргөн казан кебетеленип калар эле (Ч. Айтматов).

МЕКЕ II (ар.) дин. Бүткүл мусулмандардын зыярат кыла турган «ыйык» шаары. Сауд Арабстанында. Бейлеп келдим дининди, Мекеде султан пириңди («Манас»).

МЕККЕИ КАВА (ар.) Мекке жана Кааба. Шор дайрадан өт-түм дейт, Мекен Кава жеттим дейт (Барпы).

МЕКЕМ (ар.) бек, чың, бекем. Мекем урулган дубал экен (сүйл.).

МЕКЕМЕ (ар.) 1. сот башкармасы. 2. кызматчылар иштей турган жай. Мекемеден чыгып үйгө келди, жерге, жашап турган жер.

МЕКЕН (ар.) ата конуш, конуш, жерге, жашап турган жер. Мекен кылган Таласты, Кан көтөрүп шер кылган, Кара көк жал Манасты («Манас»).

МЕКЕР, МЕКИР (ар.) куу, амалдуу, алдамчы. Эмчи, домчу, күзгүчү. Сууну бүрккөн дарымчы, **Мекир**, билет экен деп, Ооруган эл зарылчу (Тоголок Молдо).

МЕКИРИК, МАКИРӨӨ (ар.) дин. мусулмандын диний эрежесинде: тыюу салынган, аткарууга анчалык уруксат кылынбаган жобо. Оозго келген какырык, **Жутуп** ийсе — **мекирик** (макал).

МЕКИЯН (ир.) тооктун ургаачысы; жалпы эле кээ бир канаттуулардын ургаачысы. Чаар мекиян жумуртка басып атат (сүйл.).
МЕКТЕП (ар.) жаш жеткинчектерге билим, тарбия иштерин жүргүзүүчү окуу-тарбия мекемеси. Ошол жаңы мектептин төрүндө — биринчи мугалимбиз Дүйшөн ак сакал отуруш керек эле (Ч. Айтматов).

МЕНДЕ (ир.). Согушту эми мендеге бербесин (сүйл.); к. пенде.
МЕНДИБАНТИ (калм. менди — аман, бани — барсыңбы) саламат, жакшы турасыңбы. Доргулан жообун үйрөнүп алгандар «мендибанти» деп коюшту (К. Жантөшев).

МЕНТ (ир.) байлоо, байлап алуу. Кездешкенин мент кылып, Алгандардын бири экен («Манас»).

МЕНДУБАНА (ир.) Саргыч гүлдүү, жагымсыз жыты бар, уулуу өсүмдүк (дары алынат). Тегерек аянтчаны калдагай жалбырак, мендубана, алабата, шаралжын баскан (Ш. Бейшеналиев).

МЕРБЕТ (ир.), к. бермет.

МЕРЕС (ар.) оору, туюк жара; сезгек оору. Мергенди мерес оору торой чалды. Күн сайын күчүрөнүп, кайгы арбыды (А. Осмонов).

МЕРЕЗ (ар.) суз, кишиге коошпогон, адамга жанашпаган; качуу. Мээримге кимдер балкыбайт, **Мерездер** гана түтпөсө («Ала-Тоо»).

МЕРЕКЕ (ар.). Бардыгыбыз тең эле улуу **мерекеге** карата милдеттенбизди ак инеттүүлүк менен орундап жатабыз (М. Абдукаримов); маареке м-н бирдей.

МЕРИНОС (ор.<исп.) уяң жүндүү, узун куйрук кой. Миңдеген кой меринос, Батып жүргөн кезеги (Тоголок Молдо).

МЕРСЕТ (ир.) бала, тукум, туяк; парзанти, перзент, барзант м-н бирдей.

МЕРТ (ир.) 1. бертүүчү. 2. өлүү. Катылса кылат жоону мерт, Каптаган жагы кызыл өрт («Манас»). Кокустан Домбу мерт болуп калса, башынан эле дан багарларга доо кылайын деп болжогон эмес (Т. Касымбеков).

МЕРТЕ (ар.) жолу, эсе, кайта. Үч мерте кайталап айттым.
МЕСЕЛ (ар.) макал, лакап, үлгү. Месел сөздү көп билген адам (сүйл.).

МЕТИ (ир.) 1. чукулдук. Жумушкер **мети** кармап кенге кирет. 2. чеккин. Тегирмендин ташын мети менен чегет.

МЕТОД (ор.<гр.) жаратылыштын жана коомдун көрүнүштөрүн оңдоо ж-а изилдөө жолдору, ыкмалары. Диалектикалык метод. Салыштырма метод.

МЕТОДИКА (ор.<гр.) Бир нерсени иш жүзүнө ашыруунун методдору менен ыктарынын жыйындысы. Кыргыз тилини окутуу методикасы.

МЕТОДИСТ (ор.<гр.) кандайдыр бир предметти окутуунун методикасы боюнча адис.

МЕТР (ор.<гр.) 100 сантиметрге барабар узундук бирлиги.
МЕЧИН 1. маймыл. 2. жылдын аты.

МЕЧИТ (ар.) дин. мусулмандар чогулуп намаз окуй турган жай, үй. Кожо, молдо, эшендер, **Мечитинде** сулады (Токтогул).

МЕЧКЕЙ, МЕШКЕЙ (кырг., эск.) соргок, тойбос. Атып алсын мергендер, Ичип алсын мечкейлер («Шырылдан»).

МЕШ (ор. печ.) үй жылытуу, тамак бышырууга ылайыкталган очок. **Мешке** салынган таш көмүр алоолоно күйүп, үйдүн ичи ысып чыкты (С. Сасыкбаев).

МЕШКЕ, МАСКЕ (ир. маске) түш. диал. каймак май.
МАЙБА, МИВА (ир.) мөмө дарагынын жемини. Сен бир бакча — миваларың келишкен, Мен жүргүнчү — ооз тийген жемештен (А. Осмонов). **Мива** бактай, жемшимен күбүлбөй, Өстүм дуулап, Эртеңкимен түндүлбөй (А. Осмонов).

МИЯЗАМ I, МЫИЗАМ (ар.) 1. тартип, эреже, жобо. 2. закон. «Эркин-Тоо» өз өкмөтүнүн чыгарган заң-закон, мыйзамдарын Ала-Тоонун арасында жаткан айыл-кыштактарга жеткизе турган чарбалары («Эркин-Тоо»).

МИЯЗАМ II (ир.) 1. мусулманча айдын аты. 22-сентябрь менен 21-октябрдын аралыгына туура келет. 2. өтм. күзүндө уча турган күчүш түстүү тоскок. Ылжылдак куурай бышкыча, Мийзамдын гүлү уккуча, Аябай алты ай салышып... («Манас»). 3. тараза, бирдей өлчөм.

МИЙНА (ир. мина) эмаль; металлдын бетине чөгөрүлгөн жылтырак нерсе. **Мийна** чөгөрүп жасалган жүгөн, куюшкан.

МИКРОБ (ор.<гр.) көзгө илээшпеген, микроскоп аркылуу гана көрүнүүчү майда жаныбарлар.

МИКРОСКОП (ор.<гр.) көзгө илээшпеген майда жандыктарды чоңойтуп көрсөтө турган аспап. **Микроскоп** — практикада жана илимий изилдөөдө кеңири колдонулуучу негизги приборлордун бири («КСЭ»).

МИЛДЕТ (ар.) 1. ыраазылык. 2. өтм. борч, моюнга жүктөлгөн нерсе. Мунун баарын кабарлап айта жүрүү түздөн түз менин милдетим эле (Ч. Айтматов). Байыртан берки улуттук маданиятыбызды сактоо жана аны жактап алуу баарыдан мурда биздин милдет (Т. Сыдыкбеков). 3. өтм. доомат, доо артуу. **Милдет** кылып келген жан, Тойгузгун деп чалкалаар («Манас»).

МИЛДЕТКЕР (ар.-ир.) жооптуу, моюндагы борч. Иштеп берем деп милдеткер болгон эле (сүйл.).

МИЛДЕТТАР (ар.-ир.). Бирдей көрөт барчаны, **Милдеттер** кылат канчаны (Барпы).

МИЛИТАРИЗМ (ор.<лат.) 1. империалисттик мамлекеттердин куралданууну күчөтүү жана жаңы империалисттик саясаты. 2. кээ бир даянуу үчүн жүргүзгөн реакциялык агрессивдик саясий үстөмдүгү. капиталисттик өлкөлөрдө аскер чөйрөлөрүнүн саясий үстөмдүгү.

МИЛК, МУЛК (ир.) бүйлө, тиштин эти. Кашка тиштин мүлкү алтын, Ак мамактын үрпү алтын (Барпы).

МИЛЛЕТ, МИЛДЕТ (ар.) улут. Жарды-жалчы уюшкан, Түрлүү милдет уруктан (Эл ырлары).

МИЛТЕ (ир.) маша, от бергич. Касиеттүү сыр бараң, **Милте** сине от койду («Манас»). Мылтыктын көркү огуңда, **Милте**нин көркү чогуңда (Токтогул). Кушуна кыргоол алдырып, Куш кумарын кайчыдырып, Кайып болуп кеткенсип, Кыялга **милте** жандырып (Т. Байзаков).

МИЛТЕКЕЧ (ир.) милтелүү мылтык аткыч Жапында элуу кизикти милтекеч бар, Милтеге оттук чагып от коюлар (А. Чоробаев).

МНМ (ар.) араб алфавитинде «М» тамгасынын аты. Кырк деген сандын ордуна жүрөт.

МИНА (ор.<фр.) жардыргыч заты бар жерге же сууга коюлуучу снаряд.

МИНБАР (ар.) мечиттин ичиндеги имам үгүт сүйлөй турган оюк.

МИРАС (ар.), мурас м-н бирдей.

МИРИ (ир.) тар. куну 5 тыннга барабар монета. Дос таап кетет деп, анын колуна бир мири алтын тенге карматпайт (Т. Касымбеков).

МИРШАП, МУРШАП (ир.) түнкү кароолдун башчысы. Коргондо акырын кобурашкан үн угулду да, жанына миршап ээрчип, балаканга Маргаладдын беги чыгып келди (Т. Касымбеков).

МИС (ир.) жез. Туурдугун киши болду, Иг аягың мис болду (Тоголок Молдо). Отуз эки тиш кетти, Тиштен өткүр мис кетти. Каршы келип карылык, Колдон кылар иш кетти (Т. Талканбаев).

МИСАЛ (ар.) үлгү. Азыркы жаштарга Дүйшөн сыяктуу адам мисал болуп, үлгү боло алабы? (Ч. Айтматов).

МИСИБЕК, МИСБЕК (ар.) 1. ооз тазалагыч. 2. ооз тазалагыч жасалуучу жыгач (анын кычкыл даамы болот). Японияда кымындай мисбектен, ширенкеден китеп, журналдан тартып, олчойгон самолётко чейин кооздошот (К. Жусупов).

МИСКИН (ар.) байкуш, бечара; теңтиген, жайсыз адам. Баатырдын көзү жумулса, Зыйнатына турсун де. Жетпей жүргөн жесирге айт, Чокой кийген мискинге айт, Дагы келсин бул жерге («Манас»). Я куда, бей-бечара, карып-мискиндерге бер, көп мөшөп бирге маа да бер (К. Жантөшев).

МИСТЕ (ир.) түштүк жакта өсүүчү даякентүү өсүмдүк жана анын жемиши. Устукан сөөгү мистедей, Ак сакалы чүштөдөй, Олуя Баккай карыя («Манас»). Көк-Жангак, Туяк, Дарбаза, Катиренки, мисте өсөт (Жеңижок). Муруну борум мистедей, Аппак эти чүштөдөй (Тоголок Молдо).

МИТААМ, МИТАЙЫМ (ар.) 1. айыптоочу, айып коюучу, жалачыл. 2. өтм. куу, кылбаганы жок, бузук. Ал күндөрү арам кыял митаамга ат мингизип, агын суудан жалдан өттү (К. Жантөшев). Ууру, бузук, митайым, Жалганчыга жандаба (Токтогул).

МИТЕ (ир.) 1. эгиндин зыянкечи. 2. өтм. арам тамак, бирөөтөн жеген митедей (Эл ырлары).

МИТИНГ (ор.<англ.) кандайдыр бир белгилүү, көбүнесе саясий окуяга байланыштуу көп эл катышкан чогулуш, жыйын. Кунбелдин депосунда чоң митинг болуп, элдин баары чакырылып, бардык станциялардан, резеңддерден жолчулар келген (Ч. Айтматов).

МИЧИЧА (ир.) түш. диал. бактек (өзб. мусича).

МИЯТ, МЫЯК жак, тарап, жактоочу, болуучу. Жаңы устарапды кабыл аларда Мамбеткулга мият болуучулар өтө аз сыяктанат (К. Канмов).

МОБУЯ (ир.) 1. тар. бальзамдалган өлүктүн кургап калган калдыгы. 2. сылыкты дарылоочу, айкалыруучу дары. 3. тоодон табимонья, мумия м-н бирдей.

МОЖУР (ар.) түш. диал. башка жактан көчүп келген адам, жер оодарып келген адам, келгин киши.

МОЙЛОО (ир.) түш. диал. мурут, чоң мурут киши; Кечээ биздикине бир мойлоо келип кетти.

МОЙСОПУТ (ир.) ак чачтуу, ак сакалдуу карыя. Өңчөй жаштардын арасындагы мойсопут кишидей көзгө комсоо көрүнгөн үй ушунуку — Карабай акеники (Ж. Мавлянов). Элүү ашып, болгон кезде мойсопут, Эске түштү ошол солдат арбагы (Т. Байзаков).

МОЛДО (ар.) 1. илгери бала окуткан адам. Байымбетти айылдык молдого берип окутат (Ш. Бейшеналиев). 2. эл арасына дин тараткан, динге кызмат кылган адам. Куран ачып караган, Молдо-су бар дечү эле (Токтогул). 3. өтм. сабаттуу адам, колу кат билген киши.

МОЛЕКУЛА (ор.<лат.) заттын химиялык составын аныктоочу өң майда бөлүктөрү.

МОЛОТИЛКА (ор.) эгин бастыруучу машина. Ал эми сексен гектардын жерин машина менен чаап, кол менен орун, молотилкага сүгүнтабыз (А. Стамов).

МОЛТОЛУУ (ар.-кырг.) амалдуу, митаам, арамзаа. Молтолуу дуба билгенден, Болумдуу күлүк миңгенден, Асты бирөө калбасын («Манас»). Акундун кызы Айчүрөк, Өзү аяр молтолуу («Семетей»). Казактардын кан Тооке, Өзү аяр молтолуу («Манас»).

МОМ (ир.) 1. парафин. 2. өтм. бал аарынын уюгунун кабы (илгери үйдү жарык кылуу үчүн момдон шам жасалган).

МОМИЯ (ир.), к. мобия, мумия. Буту-колу сынганга Момия дары издешип («Манас»).

МОМО (дун. мэмэ — нан) бууга бышкан тузсуз тоголок нан. Тамак үчүн суткасына атайын кум аралаштырып жасалган жың момолон бирди тешиктен ыргатып берип турду (А. Сапасев).

МОМУН I (ар.) 1. дин. чын мусулман, кудайчыл, сопу. 2. өтм. жоош, арам жок. Каяшак бергенин, Түк койбой баарын кыралы. Кеп билбеген момунун, Тирүү байлап алады («Манас»). Ар башка, ар аламда, ар кыл кыял, Бирөө куу, бирөө момун, бирөө кыяр (А. Осмонов).

МОМУН II (ор. бубны; карта ойнууда). Көзүр момун болду (сүл.).

МООЛУТ (ар.) 1. туулуу, төрөлүү. 2. дин. Мухаммед пайгамбардын туулган күнү.

МООТ I (ар.-ир.) өлүү, жок болуу, кырылуу; ноот, набыт, мерт м-н бирдей.

МООТ II, НООТУ (ир.) сукно. Баарын семиз бактырып, Моот менен жаптырып (Тоголок Молдо).

МОНТЕР (ор.<фр.) түрдүүчө машиналарды, тетиктерди чогултуучу аларды кураштыруучу адам.

МОР (ир.) түтүн чыккан тешик. Кеч киргенде шайтан чырак жагылып, Түтүн чыкчу терезеден, морулан (Т. Байзаков).

МОТОР (ор.<лат.) кыймылга келтиргич, ар кандай энергияны механикалык энергияга айландыруучу машина. Күр... Күр... эткен мотеханикалык энергияга айландыруучу машина, автобус (А. Осмонов). торундан садага, Сени айдаган шолурунан, автобус (А. Осмонов).

МӨКҮ I (өзб.) калың булгаарыдан тигилген өтүк. Илгери муну көбүнчө дыйкандар, эмгекчилер кийген (өзб. мукки). Ал көк ала сакал киши эски мөкү кийген сол бутун Бөрүбай молдоно илгери сунап, сакалын колу менен бир-эки тарап алды (К. Жантөшев).

МӨКҮ II (ир.) түш. диал. кездеме токугуч, кийим тиккич машинанын чөлмөгү.

МӨЛ (ир.) суу, ным. Ысык-Көлдүн чалкыган мөлүн кошкуп,

Бирсы чоң элимдин демни кошкун (Т. Байзаков); ол м-н бирдей.
МӨМӨ (ир.) жемиш; бак-дарак жемиши. Бак ичинде мөмөлүү, Чарбагыдай, өзгөчөм (Барпы); мийва м-н бирдей.

МӨМӨШТҮК (ор. помощник) тар. үйөздүн (уезд начальнигинин) орун басары. Кыргыздын илгери кан соргуч манабы Чыныбай үйөзгө мөмөштүк болгон («КМ»).

МӨНДҮ (калм. менди — аман, соо) аман, саламат, соо. Мөндүсүн айтып өкүрдү, Байнасын айтып бакырды («Манас»).

МӨӨНӨТ (ар.) убакыт, белгилүү мезгил. Иш мөөнөтүнөн мурун бүттү (сүйл.). Мөөнөт менен өстүргөн, Чарбагымысың, Ноодайым (Барпы).

МӨӨР (ир.) жазуусу бар белги, шакек; жазуусу бар печать. Колунда мөөр басылган кагазы бар да (Ч. Айтматов). Беш бармагына салынып жүргөн хандык мөөргө сыя сүртүп, жарлык кагазга басып салды (Т. Касымбеков). Таңдайында мөөрү бар, Тамагында сөөлү бар («Манас»).

МӨӨСҮЛ I (ар.) 1. бириккен, байланышкан. 2. өтм. түш. диал. байланыш, алака, катташ; арачы. Башкаларга мөөсүл болуунун кажети не? Мен жөн жүргөндү жакшы көрөм (Ш. Абдыраманов).

МӨӨСҮЛ II (ар.) 1. алык-салык жыйноочу адам. Күндөрдүн бири болгондо, Мөөсүл келди жерине («Манас»). 2. жоодон түшкөн олжонун канга тиешелүү бөлүгү. Көкөтөйдүн кызыл алтын жамбыдан, «Мөөсүлүңүз ушу» деп, Кытайлардын Жолойго, Алдина тарта салганы («Манас»).

МУ (кыт. му) тектардын 1/16 бөлүгүнө барабар жер өлчөмү. Төрт му жери бар эле, экөөнү оокат үчүн сатып жиберди. Калган эки мусуна экөөбүз шалы айдаганбыз (К. Жантөшев).

МУБА (ар.) өтө жугуштуу, ичтен кармаган оору; холера. 1917-жылы чоң ачарчылыкта элди муба каптап, көптөрдү мойсону кетти (Ж. Маулянов).

МУБАКУЛ, МАКУЛ (ар.) коргоочусу бар, колдоочусу бар. Душманын кудай берген соң, Тура турган Манасың? Мубакүлдүү найзаны, Булгап колго алганы («Манас»). Чоң бакшы анын үстүнө жипи-макүлдөрүн чакырган бойдон чамынап кирип барат (С. Жигитов).

МУБАРЕК (ар.) куттуу, касиеттүү, ыйык. Мубарек болсун Кызыл туу, Элибиздин сыймыгы (Шамей Токтобай уулу).

МУГАЛИМ (ар.) окутуучу, тарбия берүүчү. Жаңы заман балдарын, машыктырган мугалим. Караңгыны билгме, Сүйрөп чыккан мугалим (Ж. Бөкөнбаев). Кош, биринчи мугалимин, кош биринчи мугалим (Ч. Айтматов).

МУГАЛИМ СААНИ (ар.) экинчи окуу куралы (илгери жаны тартып мектептери үчүн араб тилинде түзүлгөн китеп). Андан кийин «Мугалим саани» деген китепке түшүрдү. Анысын бир айда окуу койдук (А. Убукеев).

МУГАЛИМ ОБОЛ (ар.) биринчи окуу куралы (татар тилинде түзүлгөн).

МУГАЛИМА (ар.) окутуучу аял, тарбиячы аял. Бир пече жылдан бери бул келип мугалима болуп иштейт (сүйл.).

МУГАМЫР (ар.) 1. улгайып калган адамдар; картаң кишилер. 2. өтм. дыкан, башык. Арыктын алды-үстүндөгү чөбүн бир мугамыр алда качан чалгылап, кырып чаап алган экен (Т. Касымбеков). 3. өтм. амалкай, кексе, кытмыр. Түшүнбөдүм — деп Вазуланов ийи-

нин кысты. Чын эле түшүнбөдүбү же мугамырландыбы, ажыратуу кылын эле (Ш. Абдыраманов).

МУДАА, МҮДӨӨ (ар.) талап, калоо, эңсөө, тилөө, көксөө. Он үч күн берген убада, Жетип ал деп мудаана («Кедейкан»). Баарыбыз мамлекеттин мүдөөсү үчүн жүрөбүз (Т. Касымбеков).

МУДАРИС (ар.) дин. жогорку дин мектебинде дарыс окуган, сабак берген адам. Бир мударис чоң молдону падыша чакырып алып: «мына бул менин баламды окутасың, эгерде жакшы окуптасын, башыңды алдырамын» деп мектенке берди («Кедейкан»). Оо мударис, китебинди коюп жарыкта каймылда. Кечки суук түшө элегинде малдын отун майдалап жибер (А. Матисаков).

МУЖИК (ор.). Ал мужик бай дегендей деле бай эмес болчу (Ч. Айтматов).

МУЖТАХИТ, МУЖТАИД (ар.) дин. Курандын маанини, Мухаммед пайгамбардын адисин чечмелей билген, өзүнчө шарыятка жобо кошо алган Имам Агзам сыяктуу дин окумуштуусу. Сөз жалган, календер байыркы өткөн мужтаидтерден, акылмандардан маани айтты (Т. Касымбеков).

МУЖУК (ор. мужик) орус же украин дыйканы. Ошол колхоз болгондон тартып булардын кылганын кара жумуштан атыккан мужуктар да кыла албас (М. Элебаев); мужик м-н бирдей.

МУЗАВАРАТ (ар.) жардам, таяныч, коргонуч. Ушул күн бизге теңдик берген күнү, Музаварат баарыбызга келген күнү, Жарыкка жаңы чыгып караңгыдан, Ким болсо өз абалын сүргөн күнү (Тоголок Молдо).

МУЗАПАТ (ар.) түш. диал. аймак, бир акимге караштуу жер.
МУКАБА (ир.) 1. катуу кагаз, калың кагаз. 2. китептин тышы. Тышы чаар мукаба, Бетине сыя төгүлгөн (Тоголок Молдо).

МУКАДДАС (ар.) ыйык, касиеттүү. Жаратылышта мукадаас жайлар көп (сүйл.).

МУКАББАТ (ар.), к. макаббат.
МУКАМ (ар.) кубулжуган, уккулдуктуу. Булбулдун мукам үнү бар, Үкүнүн тыбыт жүнү бар (Эл ырлары). Күнүртү жок күндүн нуру биз жакта, Күүсү мукам элдин ыры биз жакта (Т. Байзаков).

МУКАРАП (ар.) дин. жакын, ынак. Кудай гааланын төрт мукарап периштелери: Азирейил, Жебирейил, Мекейил, Ысырафил ийиш.

МУКАФАТ (ар.) сыйлык, белек, олжо. Беш-алты ооз кеп айткан, Ар жерден айтып термеден. Чарбаны жакшы өстүргөн, Мукафат алат фермеден (Эл ырлары).

МУКУЛУС, МҮКУЛУС (ар.) чыныгы берилген, жаны бирге, айтканынан чыкпаган. Тайды жеген эшендер, Койду жеген эшендер, Мукулука, Кара кашка кунажын болуп качат дейт (Тоголок Молдо). Мукулусу болот муруттун, Жааны болот булуттун (Эл ырлары).

МУКМИН, МОМУН (ар.) сопу, тақыба, дин жолунан чыкпаган. Беш дин ишенимине абыдан берилген адам. Жоош, арамга жок. Беш дин ишенимине абыдан берилген адам. Жоош, арамга жок. Акырет каубак намазыңды, отуз ооз орозону, ката кетирбейсин. Акырет каубак ойлгогон мусулман мукминин (А. Убукеев).

МУКТАЖ (ар.) зарыл, керек. Мүнүшкерге кошулуп, Куш саламың, паризат ээй. Муктаж болгон жүрөккө, Туз саласың, паризат ээй (Т. Байзаков).

МУКТАРАМ (ар.) ардактуу, кадырлуу, сыйлуу, урматтуу. Муктарам меймандар келип калышты (Т. Касымбеков).

МУКТАСАР (ар.) дин. кыскача, кыскартылган; очерк (мусулмандардын шариятты талкуулаган китебинин аты). Сиз эмне билесиз? Мен муктасар окугам, Чалакем да ушундай деген, — деп апырта сүйлөп жиберди (А. Токомбаев).

МУКУМ I (ар.) ич ара макулдук, сөз байлашып алуу. Мектептин директору менен мукум сүйлөшүп келдим. Уулуңузду бүгүн апкелүүңүз деп калды (Ж. Мавлянов).

МУКУМ II (ар.) бек, чың, мыкты, бекем. Аттан! дегенде түп көтөрө аттана бере турган кылып, тартипти мукумдаш зарыл (Т. Касымбеков).

МУЛАЙЫМ (ар.), к. мунайым.

МУМ, МОМ (ир.) жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынучу, составы татаал май сымал зат. Балдын мумунан жасалган шам араң бүлбүлөп, жүрөнүп ичин коңурстутуп, жарык кылып турат (Т. Касымбеков).

МУМИЯ (ир.). Кошунасынан араңдан-зорго карызга алган бөлөкдөгү эзилген мумияны жээрде кашкага сыныгы тез бүтсүн үчүн оозуна куюп жатып, атканага кирген орто жаштагы аялды да байкабады (Э. Борбиев); **мобия, момия** м-н бирдей.

МУНАЖАТ (ар.) дин. кудайга жалынуу, теңирге жалбаруу. Баатырдын элиби Каныкей, Калк атасы Кошойго, Турган экен жүргүнүп. Мунажаты кудайга, Мурун небак жетиштир («Манас»).

МУНАЗА I (ар.) 1. тартипке салынган, кылдым (Б. Сартов). Ичимден келме келтирип, кудайга мунажат кылдым («Манас»). 2. өтм. бир пикирге келүү; иштымакка келүү.

МУНАЗА II (ир.) 1. таза, чыныгы, айылсыз. Мусалыр болгон адамга, Муназалуу чын жакшы. Жыгаччы болгон кишиге, Чыныгы асыл сыр жакшы (К. Жантөшев). 2. өтм. чын жүрөктөн белек кылуу. Дөөтү атабыз соккоп баранды элиңиз сизге муназа кылат. Жүрт атасы деп сизге сунат (Ш. Садыбакасов).

МУНАЙЫМ (ар.) жумшак, назик, жоош. Сурагы аял мунайым, Жакшы, жамап дебестен (Тоголок Молдо). Келиң, ханзаада, — деди акырын мунайым жумшак үңү (Т. Касымбеков).

МУНАПЫЗ (ор. манифест <лат.) өтм. күпөөнү кечүү, кылмыштууларды азат кылуу. Күпөөсү мунापыз болуптур (сүйл.).

МУНАПЫК (ар.) эки жүздүү, арам ойлуу, арамзаа; кылмыштуу.

МУНАР, МУНАРА (ар.) 1. мечиттин азан чакырыла турган бийик жайы. Чон Букардын үстүндө, Казыпалык мунара («Манас»). Өзгөн шаарынын ортосунда мунара турат (К. Жантөшев). 2. өтм. чокчогой, шоңшогой. Уюлугтан кара чачын төбөсүнө мунар кылып түйгөн азиялык кыз эле (Ш. Абдыраманов).

МУНАСИП (ар.) ылайыктуу, туура келүүчү, тиешелүү. Он үч күздүн жүзүн көрдү Паризат, Иш кыла элек кыз балага мунасип (Т. Байзаков). Биз мунасип ачыкчыты алып, лифт менен бөлмөбүзгө жогору чыккычча, жүктөрүбүз өзүбүздөн мурда барып туруп калат (К. Жусупов).

МУНТАК (ар.) ачкыч. Илгери эски мектепте «Муфтахил Жунап» («Жаннаттын ачыкчысы») деп аталган окуу китеби.

МУПТУ (ар.) дин. шариятты чечмелеп, батыба токтотуучу сот,

бий. Арманым дартын козгосун. Казы, мупту жолумдан, Каршы чыгып тоспосун (Тоголок Молдо).

МУР (монг. мөрөн) өзөн, дарыя. Башы Алтай, Амуру, Янисей дайра кош муру, Өртиш, Оркун эки суу, Кыргыздын жатар жери бу («Манас»).

МУРАА, МУРАД (ар.) тилек, максат, үмүт, көксөө. Сейтегим аман болсун деп, Мураа кылып жүрөмүн («Манас»). Ушул азаматтардын этегин кармап барсаң, муралыңа жетесиң (Т. Касымбеков).

МУРАЖААТ (ар.) кайрылуу, элге карата сөз айтуу (1920-жылдардагы документтерде учурайт).

МУРАЗ I (ар.), к. мурас.

МУРАЗ II (ар.) тилек, максат, көксөө, энсөө. Көтөрүп жүрүп эиледи. Не муразга жетесиң («Манас»), к. мурат.

МУРАККЕП (ар.) түш. диал. түзүлгөн, турган. Үч кишиден мураккеп комиссия түзүлдү (Т. Мияшев).

МУРАКЫР, МЫРАКЫР (ар.-ир.) 1. ат багуучулардын башчысы. 2. өтм. ачкыч, ат багуучу.

МУРАП, МУРАБ (ир.) көк башы, сугат кезинде суу бөлүнүп-рүүчү адам. Мен айылда жүргөн кезде Дүйшөн колхоздун мурабы эле (Ч. Айтматов). Ошол жылдары Нуркулду жактаган эл бу бир айылга гана эмес, бир болуш элге мурап шайлап алышты (С. Өмүрбаев).

МУРАПЫ (ар.) энчи, ата-бабадан калган белек. Жездекендин сун чепкен Мурапы кылып кие кет («Семетей»). Мына бул керене тарткан тоолорун — Муундарыңа мурапың (Ш. Садыбакасов); мурас м-н бирдей.

МУРАС (ар.) ата-бабадан калган энчи, үлүш. Биздин оюбузча, ата мурасын өстөн чыгарып, аны баалабай коюш тек кишичилик эмес, ал кылмыш (Т. Сыдыкбеков). Чебер колдон чыккан экен бул кишен. Илгери өткөн кыргыз усталарынан калган мурас (Ч. Айтматов). Акимдигин — ата мурасың деп мени жарга түрттүң (Ш. Садыбакасов).

МУРАСКОР, МИРАСКОР (ар.-ир.) энчиге ээ болучу адам. Сен бүгүндөн баштап мураскорсун мага (Т. Касымбеков).

МУРАТ (ар.) тилек, максат. Алтын таянып не муратка жеттиң! Эне ыйык, эне бийик. Бирок намыс деген да бар экен. Баканын бактысынап шумкардын шору артык (Ш. Садыбакасов). Байлык мурат эмес, Жокчулук уят эмес (макал). Баатыр эле Коңурбай Атын алып кетейин. Атын тартып алганда Не муратка жетейин («Манас»). мураз II м-н бирдей.

МУРДАР, МЫРДАР (ар.) 1. тарп, өлкөсө. Мурунтадан ойлобой, Мурдар болдук качча жап («Манас»). 2. арам, булганыч, ыпылас.

МУРЗА, к. мырза.

МУРИД, МУРУТ (ир.) 1. пздөөчү. 2. дин. эшендин же шайыктын жолун жолдоочу, ошолордун айтканы менен иштөөчү адам. Жакында өзү шайык-үл — нелам деп, мартабасын көтөрүп, колун берип муриди болгон кожо (Т. Касымбеков). Батанды алып, кол берип, Мурут атка коноюн (Токтогул).

МУРК (ир.) 1. тоок. 2. тоок жылы, тогузунчу жыл.

МУРСАТ (ар.), к. бурсат.

МУРЧ (ир.) калемпир, кара мурч, кызыл мурч.

МУРШАП, МИРШАП (ир.) 1. эск. түнкү кароолдуп башчысы.

2. желдет. Муршаптарым турбастан, Абыке кулду сойгун дейт («Манас»).

МУСАЛЛА, МУСАЛЛАС (ар.) колдо жасалган жүзүм шарабы. Колуна алды, бирок аны ичпеди, Мусаллага кызып калган, Кутурган, Жаш жигитке акырая тиктеди (Т. Байзаков). Шарап күнөө, мусаллас болгондо сооп имини (Т. Касымбеков).

МУСАП (ар.) 1. дин. ислам дининин бир тармагы. 2. өтм. моюн сунуу, айтканы менен болуу. Чоң иште жетекчи кишиге мусап кылып, ошонун айтканы менен болгон жакшы (Ш. Абдыраманов).

МУСАПЫР (ар.) 1. жолоочу, алыс жолго чыккан адам; сапар чеккен киши. Жанына эки жолдош камдап, үстүндөгү бек кийимин чечип, мусапыр тоунун кийип, алыскы Арабстан жолуна түштү (Т. Касымбеков). 2. элинен ажыраган, байкуш. Үй-жайы жок мусапыр кимге керек эле? Деги жаман болду, кантер экен эми? (Ч. Айтматов). Жакшыга жакшы жанашкан, Мен мусапыр адашкан (Токтогул).

МУСЛИМ (ар.) мусулман адам.

МУСТАКЕМ (ар.) бек, мыкты, бекем, бышык. Жол-жол болгон алагамак жөргөмүш тыбырчылаган аарыга улам жүгүрүп барып, тору менен дагы ороп; биротоло мустакемдеп бышыктап жатты (Ш. Абдыраманов).

МУСТАПА (ар.) 1. таңдамал, ылгап алынган, чыгаан. 2. Мухаммед пайгамбардын гана сыпаты. Мурутун буруп толгогон, Атаңды мустапалар колдогон («Манас»).

МУСТАР (ар.) оор абал, зарыл; байкуш; милдеттүү, айласыз. Бүгүн жума, эркек аттуу намазда, Бир кызматты мустар жаным актайт го... (Т. Байзаков).

МУСТАРАП (ар.) кыжылуу, кысылуу; таң калуу, айкалып калуу. Эмнеси болсо да эми, балам, бизди мустарап кылбастан, мага бала, Саламатка ага болуп бер (Ж. Мавлянов). Эми эле дуулдап турган эл мустарап болду. Ээрчигени жарчыны үнсүз ээрчип, ээрчибегени көчөдө турган жеринде селдейди (Ж. Мавлянов).

МУСУЛМАН, МУСУРМАН (ар.-пр.) 1. ислам дининдеги адам. лөшүүгө болбойт, ачуума тийсең, капкакты жаап коём (Т. Касымбеков). Коюузучу мусурман, жаш бала болуп кетесизби, — деп ляннов). 3. орус тилинде: «башка диндеги, башка эл» деген мыскыл (Ш. Абдыраманов).

МУТАБАР (ар.) түш. диал. кадырлуу, сыйга татыктуу; кадырман адам.

МУХИТ (ар.) 1. курчап турган жаратылыш. 2. океан. Турналар көк мухитке кирип, кээде жабыла, кээде жалгыздап үн салып, канаттарынын учтарын гана эрине каккылап, каалгып сүзүп бараты (Ч. Айтматов). Тозокко сал — кыйноосуна көнөйүп, Мухитке ыргыт — теренине чөгөйүп (Т. Байзаков).

МУШ, МУШТУМ (пр.) жудурук. Колунда жарак болбосо, Душманды жыга албайсын муш менен (Барпы).

МУШТАР (пр.) түш. диал. төбөлөштү жакшы көргөн адам.

МҮДӨӨ (ар.) тилек, каалоо, көксөө. Мүдөө-максаттарымын жылдыздуу асманым кара булут каптап баратканыды (С. Жигитов).

МҮДҮР (ар.) директор, башчы, башкаруучу, жетекчи. Муну

көбүнчө мүдүр Абдырасул жакшы билет, ал баарыбызды башкарып жүргөн киши да... (А. Саспасев).

МҮЛК, МҮЛҮК (ар.) 1. өлкө, мамлекет, жер. 2. өтм. байлык, дүнүйө, оокат. Атаңдын көрү бурут кул, Мааникер албай тынбаймын, Азыр талайм мүлкүңдү, Караң кылам журтуңду («Манас»). 3. өтм. асыл буюм. Жай кийгени мүлк эле, Кыш кийгени түлкү эле («Манас»).

МҮЛҮШКӨР, МҮНҮШКӨР (пр.) куш таптоочу, саятчы. Берен кармап алды деп, Мүлүшкөрдү чакырат (С. Караласев). Мен бир ителги жутунган, Мүнүшкөрүм тап билбей, Байлап го турат бутундан (Эл ырлары).

МҮМКҮН, МҮМКИН (ар.) балким. Мүмкүн Жамийланын оюна ушу кеттиби, иши кылып ал ынтасын коюп, ичке, шынгыраган үн менен көңүлдөнүп ырдады (Ч. Айтматов).

МҮМКҮН КАДАР (ар.) колдон келишинче. Мүмкүн кадар ишти бүтүрүүгө аракеттенели (сүйл.).

МҮНСӨК (ар.) кездеме, кез мал. Кызыл мүнсөк, кыпча бел, Кыпылдаган тасма бел («Манас»).

МҮНКҮР-НАҢКИР (ар.) дин. өлүк көргө коюлуп, эл тарары менен келип, өлүктү тургузуп алып, сурак кылуучу эки перниште. Адам өлсө, алып кирет жерге, Мүнкүр-наңкыр сурайт дейт көрдө (Тоголок Молдо).

МҮРЗӨ, МҮРДӨ (пр.) көр, моло, кабыр. Атасы экөө мүрзөлөрдү аралап өтүштү. Чоң атамдын күмбөзүн түзөп койбойбузбу, — деди Мурат (М. Байжиев). Кемпирди уулунун мүрзөсүнө жанаша коюшту (М. Абдукаримов).

МҮРИ (пр.) түш. диал. алманын курту.

МҮРӨК (пр.) 1. өлүү, дүйнөдөн кайтуу, өлүм. 2. өтм. эски түшүнүктө: өлбөстүн суусу, өлбөстүн кудугу. Каныбек мүрөктүн суусун берчүдөй, Каныбек өлбөй кайта келчүдөй сезилет (К. Жантөшев).

МҮРӨӨН (кырг.-монг. мөрөн — өзөн). 1. дарыя, өзөн. 2. өтм. кенен. Топурагы семиз, жери тегиз, сууга мөрөөн жерлерди көздүн карегиндей сактап келишкен (Т. Касымбеков).

МҮРТӨЗ (ар.) 1. динден чыккан. 2. өтм. таш боор, мээримсиз, катаал, ырайымсыз. Мурда эле ата мээрин салбаган Эсенбай бийдей мүртөз атасы менен ушунчага жетишип калган сон, энесин алып, түн катып, Таласты көздөй жол тартты (Т. Касымбеков). Кээ адам кара мүртөз залым болгон, Ашкере залымдиги маалым болгон (Тоголок Молдо).

МҮСҮРӨТ I (ар.) 1. шаттык, кубаныч. 2. өтм. сый, бедел. Баям эми замандагы салт-санжыраны сактаган оболку гөйшөлөр жок, эми башка, шартка жараша өзгөрүштү, мүсүрөтү өчтү (К. Жусупов).

МҮСҮРӨТ II, МАЗҮРӨТ (ар.) өтүнүч, тилек. Аттын сасык терине мүсүрөтүм жетпегенден кийин, эмнем Айым! (Ш. Салыбакасов). Өзбек жолдоштордун кургак мазүрөти деп ойлобонуз (Ж. Мавлянов).

МҮЧӨЛ (кырг., эск.) кыргыз элинин эски ишениминде: адамдын өмүрүндө «мүчөл» аттуу катарлуу мезгилдери болот имини. Алар: 13 жаш — биринчи мүчөл. 25 жаш — экинчи мүчөл. Андан ары ар бир 12 жашты кошуп мүчөлүн чыгарат. Мүчөл жылы кыргыздар сапарга чыкканда, жоого аттангандан кооптонушкан. Мүчөл

жаш келгенде түлөө, той өткөрүшкөн. Он үч жашын белгилес, Мүчөлүсүн чыгарат (А. Чоробаев).

МУШКУЛ (ар.) оор, азап, кыйынчылык, куурал. Каңгайдан болсо чоң мүшкүл, Алакандай журтумду, Мунун акылын таап ким баштайт? («Манас»). Ата жок болсо эле мүшкүл түшөт экен да, Азыр кайда болду экен атасы (Ч. Айтматов).

МҮШӨК (ор. мешок) кап, сумбал, дагар. Бир мүшөк ун алдым (сүйл.).

МУШТӨК (ор. мунштук) чылым түтүгү, папирос тарткыч түтүк.

МЫЙ (кырг.-монг. мый — мышык) мышык, Кыргыздар мышыкты чакырганда гана «мый!», «мый!» дейт.

МЫНЫК (кырг.) мурут. Из чалган Бакай акылман, Мыйыгынан күлдү эми («Манас»).

МЫКАЧЫ (монг. махи — эт, -чы). 1. киши жегич, кишинин этин жеп тиричилик кылган адам. 2. өтм. өтө катаал, таш боор киши. Кылычын канга малса корстон болгон, Мыкачы кайдан билсин элдин баркын (К. Маликов). 3. жердин аты (ачарчылыкта ал жерде мыкачы жашаган болуу керек).

МЫЛАЛ (ар.) кайгы; капалык, өкүнүч, тынчсыздануу. Ылгайлык арам-алаалды, Көңүлүмө койбоңор, Көз жетпеген мылалды, Көрбөйлүк бөөдө залалды («Манас»), к. малал.

МЫРАКЫР (ар.-ир.), к. муракыр.

МЫРАСКОР (ар.-ир.), к. мураскор.

МЫРДАР (ар.), к. мурдар.

МЫРЗА, МҮРЗА (ар.-ир.) 1. тар. катчы, каттап туруучу. 2. бектин балдары «мырза» деп аталган. 3. өтм. сылаа, манап, кара жумуш кылбаган. Нескара кээр баштады, Көкөтөйдүн мырзасы, Көк жоргонун үстүнөн, Учуп кете жаздады («Манас»). Бүт Таластын кадырман карылары, жакшы чыкма мырзалары он эки канат кең өргөөгө толуп отурушптур (Т. Касымбеков).

МЫРШАП (ир.) 1. түнкү кароолчулардын башчысы. 2. өтм. полиция. Кармалып кеттим Шыбырга, Кай бирөөнүн зарпанын. Эки салдат бир мыршап, Айдап кеткен артынан (Токтогул), к. миршап.

МЫСКАЛ (ар.) 1. салмагы 5 граммга жакын оордук өлчөмү. Эсимде: эсеби жок кыйнаганын, Изинди жашка жууп ыйлаганым... Арзыбайт ошол жаштын мыскалына, Азыркы батман-батман сыйлаганын (Т. Байзаков).

МЫТАН (кыт. ми — күрүч, тан — сорпо) 1. коюу күрүч сорпо.

2. өтм. бытмый болуп калган жарма.

МЫЯЗ (ир.), к. пияз.

МЭЭНЕТ (ар.) 1. азап, кыйноо. Мээнет кетпейт бечелден, шынан мээнеттерди өткөргөн (С. Каралаев). 2. өтм. эмгек, аракет. Мээнетти күчтүү болсо, тапканың таттуу болот (макал.) Мээнеткеч жандын кол талыткан мээнети түгүл мээ чарчаткан маселе-суроолору да көп болот (Ч. Айтматов).

МЭЭНЕТКЕЧ (ар.-ир.) 1. азаптуу, шордуу. 2. өтм. эмгекчил. Мээнеткеч киши көрүнөт, Мейманга сойчу тай турат (Токтогул). Ушул жобо жолунда Эдигей Жангелдин же болбосо эли-журту айтакчы Борондуу Эдигей акыйкатта мээнеткеч адам (Ч. Айтматов). Иманхун абдан мээнеткеч жигит, жумушту сүйөт (М. Абдукаримов).

МЭЭР, МЕПИР (ир.) 1. сүйүү, жакшы көрүү, ышкы түшүү. Жалгагысы келгенде Жайдын мээри ачылып, Жайкалыи турган гүлгө тең (Эл ырлары). Нүзүп ата мээрин көрбөдү (Т. Касымбеков). 2. көңүлдү ыраазы кылган. Кийсе кишинин мээрин кандырган, Жоого ылайык ак олпок («Манас»).

МЭЭР ЧӨП (ир.-кырг.) элдик түшүнүктө адамдарга жылдыздуу, адамдарга сүйкүмдүү киши кылып көрсөтүүчү чөп. Эңгесе бүткөн тал беле, Татсам оозун бал беле, Көп зарлаймын сиз үчүн, Мээр чөбүн бар беле (Эл ырлары).

МЭЭРБАН, МЭЭРМАН, МЕИИРМАН (ир.) 1. боорукер, ак пейил, кайрикер. Эне деген мээрбан, Үшүңгүп багат баланы (Барпы). **МЭЭРИМПОЗ** (ир.) боорукер, сүйкүмдүү, жароокер.

Н

НААБАЙ (ир.) нан бышыруучу, нан жабуучу, токоч жасоочу. Эле жаткан наабайдын, Койнуван чыгат токсчу (ылакан).

НААБАИКАНА (ир.) нан бышырылуучу жай.

НААДАН (ар.) 1. билимсиз, окубаган, билими жок. 2. өтм. адепсиз, осол. Жол үстүнө сүйрөтүп, Даңгыттарга салбасын. Акылсыз наадан болгондор, Ушунтип кегин албасын («Манас»).

НААЛ, НААЛЫ (ар.) өтүктүн же кепичтин такасына урулган айчык темир. Мен кангайда турганда, Наалы така кең өгүк, Алоо-кеенин Комурубай, А да кайдан киши эле («Манас»). 40 күндөн бери өтүгүмдүн наалысы кан жыттанган талманы басат, колумдан атомат түшпөйт (Ш. Садыбакасов), к. аалы.

НААЛАТ (ар.) 1. дин. каргыш тийген, кудайдын каргышына калган. Атана наалат залымдер, Бизди жыгабыз деп оодуккан (Барпы). 2. өтм. азаптуу, шору арылбаган. О, наалаттуу койчулук, о, шору арылбаган койчу, туулбай өлсөңчү! Көшчүлүп жаны күн жааганда тынат, койчунун жаны өлгөндө тынат деген ушу белем (Ч. Айтматов).

НААЛАТЫ (ар.-ир.) каргыш тийген, кудайдын каргышына калган.

НААЛЫ (ир.) кайгыра берүү, ыйлактай берүү, нааразы болуу. Арстан Манас баатырдын, Наалышканда мундашы, Чексиз чебер Бакай шер («Манас»). Күү чертип эркин сайраган, Күкүк элем, наалыдым (Токтогул).

НААМ (ир.) атак, бедел, даңк. Узакка кабар жетпейт, кат болбосо, Жигиттин наамы чыкпайт, март болбосо (Барпы).

НААМА I (ар.) 1. жөнөкөй, түркөйү адам. 2. өтм. кат тааныбаган, сабатсыз адам. Салтанат окубаган наама, наамз окуганды Бакал түндүкчүңүн кемпиринен үйрөнгөн (К. Жантөшев).

НААМА II (ар.) 1. музыка куралы. 2. түш. дыял. музыкалык аспапта ойноочу, чоорчу, кыякчы. Ал ангича болболу, Баатыр Үрбү жар салды, Наамачылар келсин деп, Жалпы журтка шар салды («Манас»).

НААМА III (ир.) 1. кат, жазуу. 2. китеп, чыгарма. Салам наам кат жаздым, Сагынып сага бара албай (Тоголок Молдо).

НААМАРТ (ир.) 1. коркок, жүрөгү жок. 2. нас. адам эмес, кишичилиги жок. Эми көрдүм, эр Жантай, Эшигин менен төрүлдү.

Наамарт болсоп, эр Жаптай, Мойнума алдым өлүмдү. Марттык кылсан эми бер. Ээрчтип кетем Мөөрдү (К. Акнев).

НААПА (кыт. мапы, маапа) эки дөңгөлөктүү араба. Наападан түшүп катыны, Өткөрдү тартуу баарыны («Манас»).

НААР (ир.) 1. тамак, аш. Эртең биздиккине келип наар татып кеткиле (Ж. Бөкөнбаев). 2. өтм. суу, ным. Зыркыраган куу эмчек, Же зыркырап сүтүн агызбай, Башыңды жөлөп өлөрдө, Же оозуна наар тамызбай (К. Жантөшев).

НААРАЗЫ (ир.-ар.) канааттанбоо, макул болбоо, купулдуу толбоо. Андан көрө маа нааразы болсоңор жөнү бар (Ч. Айтматов).

НААҮМҮТ (ир.-ар) дама кылбаган, келечектен дамасы жок. Жалпы журтка жар салды, Нааүмүт бенде кетпе деп («Манас»), к. наймүт.

НАБАК, НАБАКТЫ (ор.). Жанболот ишим үч жылдан бери сиздин набакта (Ш. Бейшеналиев); абак, абакты м-н бирдей.

НАБАПТЫК (ир.-кырг.) ылайыксыз, туура келбөө. Ишенген адамдарыбыз набаптык кылып, колдон чыгарып ийишкен (Ш. Абдыраманов).

НАБАТ, НАВАТ (ар.) Чыгыш элдерине кеңири тараган, кант кристалларынан турган таттуу азык. Кокондун үстү Пайзи-Абал, Коону болот көк набат (Барпы). Кагылайын Карлыгачым, канаты, Сенсиз менин шекер, балым, набатым (Б. Сарногоев). Чайга салып ичишке, Нават кылат аккан суу (Женижок).

НАБАТТУУ (ар.-кырг.) беделдүү, кадырлуу, асыл. Аялдардын жоро бозо ичкени Салыкандыкынан ары узабады, Айша сыяктуу набаттуу аялдар эргесинде эле «аткез» кылышты (Ш. Садыбакасов).

НАБИ, НАП (ар.) пайда. Ийри отуруп түз кенешип, эки тарапка бирдей наби чыккыдай алака түзүүнү тынымсыз издедик (Т. Касымбеков).

НАБИТ (ир.) өлүү, талкалануу. Он эки миң кишиси набыт болуп, Абдырахман аптабачы каршылыкты токтотту (Т. Касымбеков).

НАВАДА, НЕВАДА (ир.) кокустан, эгер. Ал киши невада келбей калса, ордуна башка киши жибериле (сүйл.), к. непада.

НАВАЙИН (ар.) 1. жаңы салт кабыл алуу. 2. жаңы түр алуу. 3. өтм. түш. диал. төркүнүнө кетип калган аялды кайта алып келүү.

НАГАРА (ар.), к. нагыра.

НАГЧАГЕР, ЛАКШАГЕР (ир.) кыпчуур, кычкач, чымчуур.

НАГЫРА (ар.) барабан, добулбас. Тойго какчу нагыра, Атемир азыр чалдырды. Ак сакалдуу улама, Алтымшынын алдырды («Манас»); нагара м-н бирдей.

НАЕСЕП, НАВЫНСАП (ир.-ар.) алкы жаман, тойбос, сорунган, ач көз. Эй, сакалың кыркылган наесеп, сен эмне үчүн бир кой төлөбөй, булардын арасында жашыңып отурасың (К. Жантөшев).

НАЕТИ, НАЯТЫ (ар.) 1. өтө эле, эң бир, абыдан. Наети жаман иш болгон экен (сүйл.). 2. бар болгону. Үндөөнүн окулушу наяти жарты саатка жеткен жок (М. Элебаев).

НАЗ (ир.) кылык, эркелик. Кызы бардын — назы бар (макал). Аны уккан эр Манас, Бир бирине сөзү наз, Каткырыгын салганы («Манас»). Сулуулар бетин өлтүрөт, Толгоно берип наз менен (Токтогул).

НАЗАР (ар.) 1. кароо, көз салуу, ыкылас коюу. Айыл-апа чырдаша, Назарыңды салбагын («Манас»). Улукбек аке сүйлөгөндүн кызуусуна кирип, утуп отургандар да кызыкка аябай баткан экен,

мен кирип барганда бирөө да мага назар бөлгөн жок (С. Жигитов). 2. көңүл. Алганың жаман бир болсо, Айда сынат назарың (Тоголок Молдо).

НАЗИК (ир.) 1. сыпаа, сылык. Эшитким келет үндөп, Бул-булдай назик тилиңден (Токтогул). 2. үлбүрөгөн, сыпайы, сымбаттуу. Алыптей кашың чийилген, Ак жуумал назик жан элеч (Ж. Бөкөнбаев).

НАЗИР (ар.) кол кайыр, садага. Жолдон өтсө жолоочу, Назир бер деп тутасың (Барпы).

НАЙ (ир.) 1. чоор, сыбызгы. Жез най үнү чиркырап, Добулбас катуу кагылып («Манас»). 2. өтм. түш. диал. мылтыктын түтүгү. 3. түтүк, камыш түтүк. Колундагы камыш найлуу, карапа сархалдуу чылымды Зиядаханга берет (К. Жантөшев).

НАЙЗА (ир.) каскак. Көк темирдей кол алып, Түпөгү жок найза алып, Кууказык тулпар ат минип («Манас»).

НАЙЗАКЕР (ир.) каскак менен сайышууга уста, маш. Найзакердей баатыр кыз, Сөзгө чечен акун кыз (Тоголок Молдо).

НАЙИП, НАЙЫП (ир.) орун басар, жардамчы, улук. Бул кызматыма жарасан, өзүмө найип кылам, элге даркан кылам (Тоголок Молдо). Эсенбайдын айтканын, Аким, найип жактырган (Токтогул).

НАЙРАНБАЗ (ир.) 1. куу, алдамчы, шылуу. 2. түш. диал. көз боочу, амалкөй.

НАЙҮМҮТ (ир.-ар.) эңсеси кесилген, илгери умтулбаган. Найүмүт болуу жарабас; нааүмүт м-н бирдей.

НАЙЧА (ир.) 1. кичине чоор, кичине сыбызгы. 2. түтүкчө. 3. өтм. кылча, ичке.

НАПЫНСАП, к. наесеп.

НАК (ар.) колмо-кол. Бүрсүгүнү базарга алып барып, нак акчага сатам (Х. Вапаев).

НАКАЗ (ор.) өздөрү шайлаган депутатка шайлоочулардын берген тапшырмалары.

НАКЕР (ир.) кайкы тумшук өтүк. Кош жылаажын шыгырап, Накери бутта кыгырап (А. Чоробаев). Ак найза колдо койкоюп, Накери бутта чойкоюп («Манас»).

НАКИС (ир.) түш. диал. нас назар, арам ойлуу, жек көрүнчү. Японияда ал жерге бомба таштап ойногон, кооздукту убайрам салган накис кишилерди мочочосундай жек көргөн (К. Жусупов).

НАКУСТА, НАКУШТЕ (ир.) 1. сараң, битекарын, катуу баш. Мамбет мал дегенде жаптыгынап жата калып, башын малга сатчу (А. Токомбаев). 2. ичи бузук, ичи арам. Акүстөңүн өзү болчу (А. Токомбаев).

Алал эмгепбиз урган накуста деп, Сакадай жек көрүү менен Кайназарды күңкүлдөп тилдей баштады (К. Жантөшев).

НАКШЫ (ир.) сайма, чийме, кооздук. Сары алтындай кылдырып, Накыш салып тоңдуруп, Алтындай бетин ойдуруп (Тоголок Молдо).

НАКЫЛ (ар.) 1. айтылмыш, уламыш, жомок. 2. өтм. үлгүлүү кеп, санат сөз. Көрөрүнө көз келди, Көкүрөккө эс келди. Айтууга кеп накыл сөз келди, Аталык дегин Алмана, Кырк уруу кыргыз кеп элди («Манас»). Ар бир сөзү белгилүү, Накыл Током келгенби? (Токтогул).

НАКЪ I (ир.) аямурут, нашрут. Мөмөдөн ширин накъ деген, Шириндик нерсе кант деген (Барпы).

НАКЪ II (ир.) байкуш, итке мишген, алсыз, томаяк. Паланча сени шүнтүп накъ деди дейт, Шол сөзү кулагымдан кетпеди дейт (Барпы).

НАМАЗ (ир.) дин, кудайга жалынуу, ыйбатат кылуу, кулчулук кылуу. Кулак кагып баарысы, Алдында ыймам кожосу. Башында Кошой карысы, Намаз окуп болордо («Манас»).

НАМАЗ БАГЫМДАТ (ир.) дин. 1. күн чыгар алдындагы намаз. Төрт ирекет багымдат, Шашпай окуп алды эми («Манас»). Мында отургандар жана таң эртеңки багымдатта тинги Шах-Фазил мечитинен шашыла тарай качкандар (С. Өмүрбаев). 2. күн чыгар мезгил.

НАМАЗ БЕШИМ (ир.) дин. 1. түш убагындагы намаз. 2. түш мезгил. Аты тың эле, ал намаз бешимге чейин жетип калмак (С. Өмүрбаев).

НАМАЗ ШАМ (ир.) дин. 1. күүгүм киргенде, көз байланганда окула турган намаз. 2. күүгүм убак. Намаз дигер, намаз шам, Алыскы жолдор. Бадахшан. Ак ыргалды санасам, Акылымдан адашам (Барпы).

НАМАЗ ДИГЕР (ир.) дин. 1. намаз шамдан кийин окулуучу намаз. 2. күн баткан мезгил. Бек бүгүн намаз дигерде жигиттери менен спзликшиде мейманда болот (С. Өмүрбаев).

НАМАЗ КУПТАН (ир.) дин. 1. уйку алдындагы намаз. 2. эл жатар мезгил. Жаным сүйгөн Дилбарды, Жетелеп кетсем куптанда (Барпы).

НАМАЗ ЖУМА (ир.-ар.) дин. жумада окулуучу намаз. Шашпа ата: — кана, сыртка чыгалы, Болуп калды намаз жума убагы (Т. Байзаков).

НАМАЗГӨЙ (ир.) намазын жазбаган, сопу, такыба.

НАМАКУЛ (ир.-ар.) 1. жөпү жок, болбогон. 2. уяттуу, айыптуу. Мен сиздин алдыңызда намакулумун (сүйл.).

НАМАРА (ар.) жемини. Бошогонду бекиткен, Жыгач сонун турбайбы. Намарасы тез бышкан, Гилас сонун турбайбы (Барпы).

НАМАРТ, к. наамарт.

НАМИРКЕН (ор. американский) маасы, лакталган булгаарыдан ултарылган маасы. ...чаланын бири, калпагын экинчиси, намиркен маасы-көлөчүн дагы бирөө жулуп кетти (С. Өмүрбаев).

НАМПАЙ (ир.) ынак, жолдош, жакып. Экөө тегеле нампай, бирденз бири чай ичпейт (сүйл.).

НАМЫЗ, НАМЫС (ир.) ар, ары бар. Эл намысы деп жүрүп, аяш. Эгиздерди жеп алдым, аяш («Манас»). Жампыла болсо ал дагы эле намысын бербейт (Ч. Айтматов).

НАМЫСКӨЙ (ир.) ардуу, арчыл.

НАМЫЯН (ир.) чөптөк, баштык, кисе. Чөнтөгүнөн намыянын алып чыгып, тыкандык менен кагаздарын антара баштады (М. Абдукаримов).

НАН I, ДАН (ир.) токоч. Эмгекчил токтоно албайт, иш болбосо, Нан чайнап жута албайсың, тиш болбосо (Эл ырлары).

НАН II (ир.) ишенүү. Айткан сөзгө нанып койсоң боло (сүйл.); мыан м-н бирдей.

НАНДЫР (ир.), к. дандыр.

НАНПАР (ир.) түш. диал. бышыра турган нандын бетин чаардагыч.

НАНУШТА, НАНУШТӨ (ир.-кырг.) түш. диал. эртең мененки

чай түшкү тамак. Ал күнү энтип жаткырып, Эртең менен нануштө, Ар түрлүү даам таттырып («Манас»).

НАП (ар.) пайда, ийгилик. Жарык күндүн нурунан, Жан-жанымбар нап алган (Барпы). Эртең эрге — нап (макал).

НАПАКА (ар.) 1. үй-бүлө каражаты. 2. ажырашкан аялга балдар үчүн атанын төлөй турган акчасы; алимент.

НАПАТ (ар.-ир.) өлүү, житүү, жок болуу. Напат болду канча жан. Аз кутулду ушундан («Манас»).

НАПИ, НАП (ар.) пайда, ийгилик. Кадырын билбес тууганга, Напи жок какшап ыйласаң («...санат-насыят...»). Акылдууда напи көп, Акылдык сөзүн тындасаң (ылакап).

НАПИС (ар.) назик, үлбүрөгөн, жука. Кагаздан напис.

НАПСИ (ар.) алк, кулкуи, суктук. Напси жаман кишини, Ой ойлотсон пара алат (О. Бөлөбалаев). Шум напсиңди тыйбадың, Түшкөн жерде, эшеним (Барпы).

НАР (ир.) бир өркөчтүү төө. Нар төөлөрдүн сөөлөтү, Чууда болот турбайбы (Барпы).

НАРБАН (ир.) шаты, тепкич.

НАРГИЯ (ир.) чөптүн бир түрү.

НАРЕК (ир.) түш. диал. тоо эчкини улагы, текечер.

НАРИСТЕ (ар.) 1. жетиле элек, быша элек, дүмбүл. 2. балататка жете элек, бойго жете элек. Эмесе ач койнуңду, ал эки наристени, алып кет (Ч. Айтматов). Аман үчүн көрүшкөн, Ардагым — медет наристем (Токтогул). 3. өтм. таза. Жетимдиктин жемелүү азабынан куткарып, ушунчалык даражага жеткиргендиктери үчүн наристе жүрөктөн алкыш (М. Абдукаримов).

НАРК (ир.) 1: баа, бир нерсенин турушу, куну. Бүгүн базар баралы, Базардын наркын чалалы (Тоголок Молдо). 2. бедел; каада, салт, жөрөлгө. Наркы жакшы сөзүңдө, Күнү бар кара көзүңдө. Кадимден берки нарк болот, Карыдан калган сөз гана (Тоголок Молдо).

НАРПОС (ир.) анардын кабыгы (түштүктө сары бөк жасайт).

НАРЧА (ир.) тайлак төө, ишген. Байгесинин башына, Тогуз нарча төө сайган (Токтогул).

НАРЯД (ор.) 1. бир ишти иштөө тууралуу так көрсөтүлгөн тапшырма, буйрук. Эртең иштеле турган иштердин нарядын берди (А. Убукеев). 2. бир материалды берүү тууралуу жазып берилген кагаз. Сквалдан отун алуу үчүн наряд берилди. 3. аскер ишинде: милдеттүү бир тапшырманы аткаруу.

НАС I (ир.) 1. мурунга жыттай турган тамеки. 2. насипбай. Насыпымдан бир тарттырып коюузчу? (сүйл.).

НАС II (ар.) кара жолтой, ыпылас. Чайнектеги суудан Мыкты-га төш талаштыра чачып калдым: — чык, нас, чык! (Т. Касымбеков).

НАСААТ (ар.) акыл сөз, үгүт сөз, жөн шилтөө. Алтыга жашы чыкпалды, Атадан насаат укпалды («Семетей»).

НАСАГ (ир.-кырг.) түш. диал. оорулуу, сырмоолуу, илдеттүү. Бул элдик жапырыкта колунан ажыраган, эч качан скрипка ойной албай калган насаг Фумико да баратты (К. Жусупов).

НАСИЛ (ар.) 1. тукум, жураат, урук. Канча айтса да, Карабек насылдан насили да (Т. Сыдыкбеков). 2. өтм. тек, тек жай. Урбаатырдын насили да (Т. Сыдыкбеков).

НАСИП, НАСИБЕ (ар.) кептик, ырыс, таалай. Көтөрөг экен буурса, Насыпке кудай жазганды (Токтогул).

НАСИЯ, НАСЫЯ (ар.) борч, карыз, бересе. Эгин-тегинге, чөлчарга, отун-сууга каралашып берип, насияларды үзөрсүңөр (К. Жантөшев).

НАСИЯТ, НАСЫЯТ (ар.) акыл, үгүт, кенеш сөз.

НАСПУРУШ (ир.) насыбай сатуучу, насыбай менен соода кылуучу адам. Минбай эшик алдына бир аз калмакы тамеки да эккен эле. Тамекинин аларманы көп, **наспуруштар** Намангандан, Анжияндан кыдырып келет... (Ш. Абдыраманов).

НАСТАЛИК (ар.) араб жазуусунун кооз бир түрү. Исхак насталик кагаздын тиги четине чоң тегеретип сызып, ичин чиймелеп картатты да: Көрдүңөрбү? — деп сурады акырын (Т. Касымбеков).

НАТУУРА (ир.-кырг.) туура эмес, дурус эмес. Токтор балдарды жүрүш-турушундагы ар бир **натуура** көрүнүштөрдү өтө кылдаттык менен түшүндүрөт (М. Абдукаримов).

НАТЫНЖА (ар.) жыйынтык, жемиш, үзүр, корутунду. Үчөөнүн аз күндүк аракеттеринин **натыйжасы** көрүнө баштады (А. Убуксев).

НАХУ (ар.) сүйлөм, анын түзүлүшү жөнүндөгү илим, синтаксис (1920-жылдары колдонулган термин).

НАЧАР (ир.) 1. алыс, бош, жүүнү бош. Начар экен, бат онолсуң бала деп, Шашып турдуң чала үйкулду ордундан (А. Осмонов). 2. жаман, канааттандырарлык эмес. Сабыр сабакты **начар** өздөштүргөн балдардын үйлөрүнө кирип жүрдү (Т. Сыдыкбеков).

НАШАА, НАША (ир.) 1. түш. диал. кендир. 2. кендирдин, кара куурайдын чанынан алынуучу, мас кылып, келесоолонтуучу зат. Жусупахун күн сайын **нашаа** чеге баштады (К. Жантөшев).

НАШСАТ, НАШПУРТ (ир.) алмурут. **Нашпурттун** абыдан бышып турган кези.

НАШТАР (ир.) капчынын бычагы, кап алгыч, жара чеккич бычак. Аман мен акырын **наштар** менен чегип, сары суусун агызам (К. Жантөшев).

НЕ (ир.) же. Биз не келебиз, не келбейбиз (сүйл.).

НЕБИРЕ, НЕБЕРЕ (ир.) баланын балдары. Канын бирге Карлыгачым төрөгөн, Караалындан кагылайын неберем. Катар күнү көрбөй калсам сагынам, Кантип эле сен ысыксын эненем! (Б. Сарногов).

НЕПАДА, НЕПАЛАМ (ир.) кокустан, балким. Непада ал келбей калса, анын ордуна сен барасың (сүйл.).

НИЕТ (ар.) ой, пикир, санаа. Адамдын ниети дурус болсо — болгону, апа (Т. Сыдыкбеков).

НИЕТИ КАЛЫС (ар.-ир.) чын жүрөктөн, жакшы тилек менен. Топудай болгон Алымкул, Тосуп алды атасын, Бу да ниетинин калысы (Токтогул).

НИКЕ (ар.) үйлөнүү, күйөөгө чыгуу шарты. Кара кыргыз канысын, Кан баласы Канышым, Никейине алыңыз, Машаар күндө күйбөүз («Манас»). Аман-эсен сен барсаң, Алган жарым Аруке, Маниккен кутпа («Манас»).

НИКЕН КУТПА (ар.) нике кыйганда окулуучу аяттар, сөздөр. Ак сакалдуу улама, Алтымышың алдырды. Никен кутпа окутуп («Манас»).

НИСАП (ар.), к. нысап.

НИШАЛДА жумуртканын агы менен кантты чалып эле көбүртө турган өсүмдүктүн тамырын кошуп жасаган таттуу нерсе. Күмүшай бээ сааганда, Токон кулун салып берет. Боржоктогон ни-

шалда сыяктуу сүттүн көбүгүн кочушуна толтуруп алып, ашашапан алат (А. Токомбаев).

НИЯЗ, НЫЯЗ (ир.) 1. кол кайыр, садага. Назир, нияз макшарда, Мшичү атын болот дейт (Тоголок Молдо). 2. тиленүү, жалынчу.

НОБ, НОО (ир.) 1. аштоо, малга жем, туз берүүчү тепши. 2. суу жүргүч түтүк. Имерилиштин төмөн жагына суу өтүүчү **ноо** курдук (Т. Сыдыкбеков).

НОВАТОР (ор.) өндүрүшкө, ишке жаңы ык, жаңы нерсе киргизген адам. Өндүрүштүн **новаторлору** жыл сайын көбөйүүдө (сүйл.).

НОВДА (ир.), к. ноода.

НОГОЛ, НООЛА (ир.) жыгач, дарак, устун жыгач. Коргондун ортосунда жаткан баягы өрүк ноголунун үстүнө сол бутун саал суна Ысхак кумсарып отурду (Т. Касымбеков).

НОКОНО (ир.) 1. тырмак, туяк. 2. түш. диал. жылкынын оорусу.

НОКОТ I (ар.) 1. точка, тыныш белгиси, чекит. Ар бир сүйлөмдүн аягына **нокот** койду. 2. бир жерден көздү албай тиктөө. Зарылдын капкара көздөрү терең төнүп, бир **нокотко** калалат (Т. Сыдыкбеков). 3. өтм. так, ачык. Сөздү **нокотуна** келтирип сүйлөйт.

НОКОТ II (ир.) буурчак. **Нокот** эзилп, суусу соолюон дегенде илээшкен коюу чык калат (Т. Бөрүбаев).

НОКОТЕК (ир.) 1. түш. түлкү куйрук (өсүмдүк). 2. түш. диал. ишкесиз туулган бала. Өзүн айттын «**нокотек**» деген кордоо сөзгө туулуп, качып жоголгонунду (Ш. Абдыраманов). 3. өтм. ара туулган. О, садаган, наристем! Болжолго аны толбой туулган баланы арам сийдик, **нокотек** дейт (Т. Касымбеков). 4. өтм. багары, карагы жок. Биз — чочуп короого адашып калган **нокотек** жандыктай баарынан четтебиз (Т. Касымбеков).

НОНОК (ир.) манкуш, сөзгө жок, никемсиз. Эптүү айткан сөзү жок, **Нонок** келди кай бирөө («Манас»).

НОО (ир.) 1. аштоо, малга жем, суу, туз берүүчү тепши. 2. түтүк, суу жүргүч түтүк. Арыгын чоюн **ноо** кылды. Күлбагын бийик тоо кылды (Тоголок Молдо).

НООВАТ, НӨӨМӨТ (ар.) кезек, мөөнөт. Нооват менен кезектешип кайтарасыңар (сүйл.).

НООДА, НОВДА (ир.) жыгачтын солкулдук, түз бутагы. Белли талдын **ноодасы**, Бетин күндүн шооласы (Эл ырлары).

НООЛУ (ар.) 1. көрүстөндүн айланасындагы ұрма дубал. 2. өтм. ұрма дубал; короону айландыра соккон дубал. Нары жактагы **ноору** же жеринин ичиндеги бакка барып, чемоданын жазданып, тууган жеринин жырларын искеп жатсабы (Ш. Бейшеналиев). **Ноолу** жарга киргенде кардан изни улап... тээ бөксөлөгү айылдан тантик (Ш. Бейшеналиев). Кечилкана 1509-жылдары курула баштаган. Анын орду биче божомолдоп алганда баары биргилп, бир **ноолу** ордунай жер (К. Жусупов).

НООПАЗ, ООПАЗ (ир.) букачар, торпок. Ноопазы менен музоолу уюна жүктөгөн жүгүн түшүрүшүп... (К. Жантөшев).

НООПАЛАҢ (ир.) үч жашар букачар, үч жаштагы оопаз (Назырда).

НООПАТ (ар.-ир.) өлүү, каза табуу. Айтаалынын фронтто **ноопат** болгону жөнүндө «кара кагаз» өз сумкасына түшкөндө, кетирген кемчилгемди эсептеп, бармагымды тинштем (Ч. Айтматов).

НООРУЗ (ир.) мусулман өлкөлөрүндө — жаңы жыл (21-мартка)

туура келет). Нооруз күнү болгондо, Бирдин айы жаңырып, Жыл он эки ай толгондо (А. Чоробаев).

НООТ I (пр.-ар.) өзүү, каза табуу. Бул элди кудай ураг го, Баланы ноот кылат го. Туюктап алып жол бербей, Тулпардын баарын кырат го («Манас»); **моот, набыт, мерг** м-н бирдей.

НООТ II (пр.) көк майса, жашаң, алысын. Баатыр кийип сындаган. Соот болот турбайбы. Булактын суусун байласа, Ноот болот турбайбы (Барпы).

НООТУ (пр.) сукно. Жашыл нооту тыштаган түлкү ички кийген, ак боз ат минген Атабек (К. Жантөшев). Жалаң кабат көк нооту чепкенин кийип үңкүрдөн чыкты (К. Жантөшев).

НООЧА (пр.) шыга бойлуу, келишимдүү. Ажыбай датка сол жагында отурган нооча кара жигитти карата жаңсады (Т. Касымбеков).

НОРМА (ор.<лат.) өлчөм, ченем, белгиленген өлчөө. Нормаларын дайым демеп ашырып, Күндө турат эмгектерин сагынып (Шамей Токтобай уулу).

НОТА (ор.<лат.) бир мамлекеттин өкмөтүнүн башка бир өкмөткө жазуу жүзүндө официалдуу дипломатиялык кайрылуусу.

НОТАРИУС (ор.<лат.) документтердин көчүрмөсүнүн ырастыгын бекитип берип туруучу адам.

НОШОТУР (ор.) нашатырь, ак кристалл зат (техникада жана медицинада колдонулат).

НӨКӨР (монг.) кызматчы жигит, малай жигит. Кызмат кылып туруучу. Нөкөр кылып алайын (Токтогул).

НӨӨБӨТ, НӨӨМӨТ (ар.) кезек. Бизге нөөбөт келди деп, Каттыңдан балбан салышып (Тоголок Молдо). Болду эми, Тегирменге да нөөбөт келет турбайбы. Чыдыкка да нөөбөт келди (К. Жусупов).

Нөөмөт эрге бир тнер, Өнөрүңдү кылып өт («Манас»).

НУКУРА (ар.) 1. күмүш. 2. өтм. таза, чылк, анык; кошулдусу жок. Албетте, бул чындык нукура чындык (К. Жантөшев).

НУКУС (ар.) антты, каргышты бузуу; салтты бузуу; шек туудуруу. Мен укум-тукумдун баарына нукус келтирүүчү иш кылып койдумбу деп коркомун, апа, кыскасын айтканда мен душман колдуу болуп кетип, анан бякка кайра өттүм, түшүңдүңбү (Ж. Манлинов).

НУН (ар.) араб алфавитиндеги «Н» тамгасынын аты. 50 деген сандын ордуна жүрөт.

НУР I (ар.) шоола, жарык. Эркиндик күндүн нурлары, Эмгекчи элге чачылды (Барпы).

НУР II (ар.) дин. бейиш кызы. Кыраандан ашкан эликсиң, Бөлүнүп нурдан келипсиң (Эл ирлары).

НУРГУНЧА (ар.-пр.) бейиш кызы, бейиш гүлдү.

НУРК, УРУК (кырг., эск.) уруу, журт, тукум. Нуркталып калган экен, Ушу күндө бул кыргыз («Манас»).

НУСКА (ар.) 1. даана. «Эркин-Тоо» газетасы 1924-жылы 3 миң нуска болуп чыкты («Сов. Кырг.»). 2. үлгү, өрнөк, таалым. Акылдуунун сөзү кыска, Айта салса нуска (макал).

НУСКООЧУ (кырг.) жол көрсөтүп, түшүндүрүп туруучу адам.

Иштин жөнүн айтып үйрөтүп туруучу киши; жөн шилтөөчү; инструктор (1920-жылдары колдонулган термин).

Олуя-Атада Совет өкмөтү орноор менен Нуркасын партияга өтүп, үйөздүк аткаруу комитетинде нускоочу болуп иштей баштады (К. Байлинов).

НЫЛ (пр.) көк түс, көгүлтүр ыраң (монг. нил — кара көк). Ак

жыгачты жошорлоп, Ныл кылбасам өлөйүн (сүйл.). Ууктарын нылдаган, Каалга менен кереге, Кача түрдүү сырдаган (сүйл.). Кээ-кээде сахнада оюн жүрүп аткан маалда капыл жерден ныл кийинген караандар мышыктай уурданып чыгып калышат (К. Жусупов).

НЫМ (пр.) суу, чык. Үрөндүк буудай ным болсо көгөрүп, өнө баштайт (сүйл.).

НЫМЖАН (пр.) жарым жан, араң эле жаны бар; ырп этер алы жок. Таяктын уусу өтүп кетсе керек, нымжан эле жаны бар экен («Чалкан»); **ымжан, ымжам** м-н бирдей.

НЫСАП (ар.) алк, напси, кулкун. Боору суук манаптын, Жок экен го **нысабы** (Токтогул). **Нысабы** жок хандардын Залимдиги шол болгон (Барпы).

НЫШААН (пр.) 1. тамга, эн. 2. белги; **жышаан** м-н бирдей.

НЫЯЗ (ар.) 1. тиленүү, сурануу. 2. кол кайыр, садага.

НЭЭТ, НИЕТ (ар.) тилек, ой; көксөө, каалоо, энсөө. Курчтук кылып куу бала, Куп сүйлөдү бу бала. Пендеден качар бетим жок, Барбаймын дээр нэетим жок («Манас»). Күрүчкө баскан эти бар, Кыз да болсом эркектен, Ашыкмын деген нээти бар (Тоголок Молдо).

О (ар.) араб-фарсы алфавитиндеги отузунчу тамга. Алты деген сандын ордуна жүрөт.

ОБА (ар.) өтө жугуштуу оору, холера.

ОБКМ (ор.) областтык комитет. **Обком** жакында мындай жат көрүнүштөр менен күрөшүү жөнүндө атайын чечим кабыл алды («Сов. Кырг.»).

ОБО, ОБОО (кырг., эск.<монг. оба) ашуунун белиндеги үйүлгөн таш (көч ашуудан өтүп баратканда, көч ээси бир-эки таш көтөрүп барып, үйүлгөн таштын үстүнө койгон. Ашуунун «ээсин» урмагтоонун, ага сыйынуунун белгиси болгон). **Обого** шыйпаң үйүр, Обу жокко кыйшаң үйүр (макал).

ОБОДО (монг.) шырдак. Пешайванда турган жыгач керебеттин үстүндө жаткан **ободонун** таптакыр тамтыгын чыгарды (С. Жигитов).

ОБОЗ (пр.), к. абаз II.

ОБОЗГЕР (пр.) кандын акылчысы. Адылкан баягы кемпирдин сөзү менен **обозгер**, черүүлөрүн кашына алып, Нарикпайдыкына барды (Тоголок Молдо). **Обозгер** жакшы — кан жакшы, Катан жакшы — эр жакшы (макал); **вазир** м-н бирдей.

ОБОЗО (пр.) даназа, даңк, ийиш-ийиш. Анын эрдиги эл бир даалага обозо кылып жүрүштү (сүйл.).

ОБОЛ, ОБОЛУ (ар.) мурун, алды менен, биринчи болуп. Жортуулга кайра келем деп, Акылман тууган Алмамбет, **Оболдон** ойлоп ошон, Кие кеткен эмеспи («Манас»).

ОБОН (пр.) ан, мукам ыр кошолонткон үн. Мукамдуу **обонго** салып аягын сөзолонтуп барып бүтүрдү (К. Жантөшев).

ОБРОЙ (ар.) уят, бедел, адамдык. Бардык калдыр-барктарынын баары ташы талкан болуп, **обройлору** жер менен жексен (К. Жантөшев).

ОБУЗ (ар.) кудук, чөөт. Обузга тиккен тал бекен, Удургутан көп караан («Курманбек»).

ОБУР, ОБОР (кырг.) алк, сук, соргоктук. Байгесине Көкөмдүн, Баары агытып обурун («Манас»). Обур уй чобур музоо тууйт (макал).

ОБУРАК, АРБАК, АБЫРАК (ар.) 1. миф. өлгөн адамдын жаны. 2. өтм. бедел, барк. Арчатору ат тарттырып, Обурагын арттырып, Тулпардан тартуу берди деп («Манас»).

ОВЖУ (ар.) авжи м-н бирдей.

ОВЛАД (ар.) Сиз экенсиз Алим-хандын чын овлади! Сиз экенсиз элдин эгеси (Т. Касымбеков); оолат м-н бирдей.

ОЕЗ (ор. уезд) 1. падышалык Россияда: аймактык бөлүнүш. 2. аны башкарган улук. Оёз менен кармашып, Ак жеринен кесилген (Токтогул). 3. Совет бийлигинин алгачкы кезинде белгилүү бир аймакты башкаруучу адам (1920-жылдары колдонулган термин). Оёзун турат Нарында, Кайраттан кубат барында. Жалпы кедей кайраттан, Өзгөрүштүн шарында (Тоголок Молдо).

ОЕН (монг. ноён) улук, аким, төрө. 2. баатыр, эр. Оёндор сапар кылууга, Лоб дайрага жол алды (Тоголок Молдо).

ОЗУЙПА (ар.) милдет, борч, карыз, к. вазифа, вазифа.

ОПРОН (ир.) 1. кыйракан, бүлгүн, талкалануу. Эринип барбай койгонун, Эртең чыгат ойронун (Тоголок Молдо). 2. өтм. баатыр, эр, балакет. Оён Кошой карыңыз, Он жак бутун салганы, Ойрон Кошой абандын, Шымга балтыры батпай калганы («Манас»).

ОЙСУЛ АТА 1. олуя Султан Вайис Гарани деген адамдын ылакап аты (уламышка караганда бул киши төө баккан кедей экен). 2. өтм. төөнүн ири; төө. Ак күмбөздөй ордонун, Айланасын толтуруп, «Ойсул ата» ойноткон (К. Жантөшев).

ОКЕАН (ор.<гр.) мухит, жер шарынын көпчүлүгүн каптап турган суу мейкини. Түш оогон чакта Тынч океандын Алеуттан түштүгүрөөк жагында толкун козголдү (Ч. Айтматов).

ОККУПАНТ (ор.<лат.) оккупацияга катышкан адам, мамлекет.

ОККУПАЦИЯ (ор.<лат.) бир мамлекеттин аскер күчү менен бөлөк аймакты зордуктап басып алышы.

ОКО (ар.) окуя. Эч окусу жок, эчтеке болбойт (сүйл.).

ОКОП (ор.) казып чыгарылган топурагы кырына үйүлгөн аяк түрүндөгү далда. Ал терең оокторду казып, сапёрдук жумуштарды аткары (С. Сасыкбаев). Айланып учуп барсамчы, Окопто жалгыз жатканда (Эл ырлары).

ОКЧОНТОЙ (кырг., эск. чонтой — баштык) саадактын, мылтыктын октору салына турган баштык. Үйгө келип, мылтыгы менен окчонтоюн эч кимге билдирбестен, көздөн далда бекитип салды да, күнү бою тынбай иштеди (Ч. Айтматов). Улукбек аке кош ооз мылтыгын асынып, окчонтоюн курчанып алыптыр (С. Жигитов).

ОКУЯ (ар.) чатак иш, болгон дүрбөлөң; дүрбөлөң. Кан Жаныбек алдында, Карап турду Чынтазын. Кандай окуя болот деп, Санал турду Чынтазын (Тоголок Молдо).

ОЛДО! (ар.) дин, о, жараткан; алла! Кан! Олдо, кокуй ай, жаман иш болгон экени! (сүйл.).

ОЛДО-БҮЛДӨ (ар.) дин, кудай урсун, теңир урсун! Олдо-бүлдө деп койчу, мен ишенейин (А. Саспаев).

ОЛДО УЙ (ар.) дин, алла ушул, алла бар! Дубана келет эшик-

тен, олдо уй. Балакет качсын тешиктеп, олдо уй. Бала ыйласын бешиктеп, олдо уй (К. Акиев).

ОЛЖО (кырг.-монг. олза) табылга. Э баатыр, олжо-буйла барбы? Олжо менен кайттырарбы? (А. Саспаев).

ОЛИМПИАДА (ор.<гр.) төрт жылда бир өткөрүлүп туруучу эл аралык спорттук мелдештер; Олимпиялык оюндар (олимп оюндары).

ОЛИФА (ор.<гр.) май боёк жасоодо пайдалануу үчүн кайнатылган зыгыр же кара куурай майы.

ОЛПОК (кырг., эск.) 1. мамык, тыбыт, чууда сыяктуу жумшак нерсе. Төөнүн олпогун оронуп, чомун төшөнүп жатып жүрүп, акыры чоңойдум (Ж. Мавлянов). 2. бешиктеги баланын алдына төшөлүүчү жумшак мамык. Алды жумшак болсун деп олпок төшөдү (сүйл.). 3. ичине кебез салып шырылган ок өткүс кийим. Барандын огу батпаган, Үстүмдөгү ак олпок («Манас»).

ОЛПОҢ (кырг.-монг.) 1. салык, алман, чыгым. Олпоң кап алган эгинден, Олчоюп беги семирген (Тоголок Молдо). 2. Кокон кандыгынын убагында: эгинден алынган салык. «Бардык олпонду Кудаяр канга төлөйбүз» деген кабардын жайылганына көп болгон (К. Жантөшев).

ОЛУЯ I (ар.) 1. аким, бийлөөчү. 2. өтм. касиеттүү, ыйык, көзү ачык. Абан Кошой карыя, Түйдөктөшкөн түмөн сөз, Түйүнүн чечкен олуя («Манас»).

ОЛУЯ II (ар.) 1. барып турган мыкты, баарыдан артык. «Манаста»: касиеттүү карыя. 2. миф. бугу энинин сиңдинин ысмы.

ОЛУЯ ЗААДА (ар.-ир.) 1. дин. олуядан туулган, олуянын баласы. 2. өтм. касиеттүү, ыйык адам. Кара кан кызы Каныкей, Олуя заада келиндин, Ошондо сынын көрдү эми («Манас»).

ОМНИЙН, ООМИЙН (ар.) так ушундай болсун. Тапайбыз алаканын жайып, элден дагы бата алды. «Оомийн!» деген калың доош аба толкутту (Ч. Айтматов).

ООЖ, ООЖ АЛ (ар.-кырг.) күч алуу, жандануу, тез өсүү, керектүүсүн алуу. Кен казына эмгектен, Кызматын кылган олжо алат. Байтеректей буралып, Кыз балдары жетилип, Бары бир жогу оож алат (Барпы); авжи м-н бирдей.

ООЗ (кырг.) адамдын жана жан-жаныбарлардын тамак чайнаны органы. Айталбаган сөз үчүн, Оозунду бекер ачпаган (Токтогул). Ооз ачпоо — унчукпоо, кызык этпөө. Ооз басырык — айтпай турган кылып паралап коюу. Ооз бекитүү — орозо кармоо. Ооз жалашуу — өтө эле таттуу болуп кетүү. Ооз жарма тай — жаны үйрөтүлгөндө ооздук жоорутуп, уурту жарылган тай. Ооз кесир — апыртып, мактанып ашык сөз айтуу. Ооз күйүү — жалкып калуу, чочуп калуу. Оозу-мурдунан түшкөндөй — эч эле окшош.

ООКАТ (ар.) 1. тамак, аш. Түшкү оокаттан кийин ишке кириштик. 2. өтм. чарба, тиричилик. Кара оокатка жандарын, Кийнагандар, аманбы? (Токтогул).

ООЛАТ, ОВЛАД (ар.) Каршылашып жеңбеген, Оолаты кытай эл деген («Манас»); авлат м-н бирдей.

ООЛУ (ар.) үй, короо-жай. Беш теше жерди айлаңдыра там салдырган оолусу, оолусунда түрдүү багы да бар (К. Жантөшев).

Ат чабым жерде оолун бар, Оолу толгон коонун бар (Токтогул).

ООМАТ (ир.) кел-кел, байлык, бакыт, иши ооолуу. Ооматтуу өмүр билинбей, Өтүп калган кезегим (Тоголок Молдо). Бала өпөртөр киши жок, Ооматым баштан кеткенде (А. Чоробаев).

ООМНИН (ар.), омнин м-н бирдей. Бабам Бакай карыя «Оомнин» деп кол жайып, Бата берип калды эле («Манас»).

ООРУК (ар.) 1. тиги жак, арт жак. 2. өтм. жайлоонун төр жагы эмес, жака жагы. 3. өтм. согуш жүрүп жаткан жердин арт жагындагы аймак, тыл. Чалгынды калмак чалдыбы, Оорукта Чубак калдыбы? («Манас»). Нургазы таякеси тоодо чабан. Жашы өтүп калса да бир жолу көп чабандын катары менен аскерге чакырылып, Жамбылга жеткенде кайра кой беришкен. Ооруктагы малды батышка да киши керек тура (Ч. Айтматов).

ОП (ир.) 1. сок, ур, согуу, уруу, чабуу. 2. өтм. темни, эгин бастыруу. Опко байлаган кызыл өгүздөй болгон (сүйл.).

ОП МАЙДА (ир.) сок күкүмдөн (темин бастырганда кыйкыруу). Оп майдалап оодарып, Басканын айтсак болбойбу? (Токтогул). Майда, майда, оп майда, Орой, орой оп майда. Ороо толсун, оп майда! («Оп майда»).

ОПАА (ар.) пайда, жыргал, жакшылык. Тирүү адамдын опаасы — Катин-бала, баккан мал (Токтогул).

ОПАТ, ОПОТ (ар.) өлүм, өлүү, каза, өмүрдүн бүтүшү. Жолуң болбойт, көп колдуң жолдо опат болот, акыры өзүңдүн кара башына күч келет (Т. Касымбеков). Э, ордон менен опат бол, кызы талак! Ордо деп жүрүп не таптың? (Т. Касымбеков).

ОПЕРА (ор.<лат.) музыка-драмалык чыгарма, сахнада музыканын коштоосунда ырдап аткарылуучу чыгарма. Кечээ театрда «Манас» операсы коюлду (сүйл.).

ОПЕРАЦИЯ (ор.<лат.) ооруларды жана жараттарды дарылоо максатында хирургиялык кийлигишүү. А доктор жигит мындан жарым жыл мурда аттан жыгылып, бутун майып кылган баланын сөөк кулгунга айланып бараткан жаратына операция жасап, көпкө кармалды (М. Сейталиев). 2. бир максаттагы жалпы ишти аткарууга багытталган аракеттердин жиындысы. Көптөгөн окумуштуулар менен инженерлер «Кырчоо» операциясын ишке ашыруунун даярдыгы менен алек (Ч. Айтматов).

ОПОН УН (кыт.-кырг. мофан — тегиримен) тегирименге тартылган майда ун. Түмөкөм бир жактан опон ун алып келген. Опон ун апапакай, эи эле кул майда болот экен (Т. Сыдыкбеков).

ОПУЗ, ОПУС (ор. опус; обыск) 1. юр. мүлк, буюмдардын эсебин алуу үчүн каттоо. 2. тинтүү, үйдүн ичине тинтүү жүргүзүү (кыргыз тилинде бул эки сөз тең эле — тинтүү, тинтүү жүргүзүү деген маани алып калган). Сөз бир... опус кылсак табылып жүрбөсүң? — деп Чукубай бөйрөгүн таяна апамын маңдайына тура калды (К. Жанбаев).

ОПУЗА (ир.) коркутуу, үшүн алуу. Опуза менен айттырып, Ортодо жүргөн кишини, Оң сүйлөбөй кайттырып («Манас»). Опузалап коркутуп, Бир айылды чаңдаткан Атка минер экенсин (А. Чоробаев).

ОРДЕН (ор.<лат.) аскердик, граждандык же чарбалык иштеги сиңирген эмгегине же баатырдыгына жараша берилүүчү сыйлык белги. Фашисттердин танкасын, Жарганынды жаза көр. Баатыр болуп орденди, Алганынды жаза көр (Эл ырлары). Абышка ГЭС курчууда орден деле албады (К. Жусупов).

ОРДО (кырг., эск.) 1. түрк-моңгол кандарынын бийлик борбору, ошол борбор турган жай. Э, ордоң менен опат бол! Ордо деп жүрүп не таптың? (Т. Касымбеков). 2. кыргыздын чүкө менен ойнолуучу улуттук оюну, 1952-ж. кыргыздын улуттук оюндарынын спар-

такталды болгон, анын программасына ордо да киргизилген (КСЭ). **ОРДОКАНА** (кырг.-ир.) ордо үй, аким иш жүргүзгөн үй. Ордокана конгуроо — Баидуулуга жеткени, Майканага туруптур, Баидуулусун уруптур («Манас»).

ОРКЕСТР (ор.<фр.) музыкалык чыгарма аткарылуучу музыкалык аспаптардын тобу; түрдүү музыкалык аспаптарда музыкалык чыгарманы чогуу аткаруучу музыканттар коллективи. Оркестрдин шаңдуу маршы, дуу чабылган алакаңдар аны куюндай чимирип алып учту... (Ч. Айтматов).

ОРМОН (кырг., эск.) токой, түрдүү жыгач өсүмдүктөрү калың өскөн жай. Мергендеп жүргөн экен. Ормон-токойдун арасында сербелеп жүргөн экен. Анык душманың ушу — Контаякың кызы экен (Ш. Садыбакасов).

ОРОЗГЕЛ, ОРОЗКЕЛ (ир.) оокат-тиричилик, короо-жай, мал. Касиети жок болот, Пулга ойногон кумардын. Орозгелге кунту жок, Эр сүйбөгөн жубандын (Барпы). Үйлөнүп, беш балалуу болуп, там салып, эшигине бак тигип, эл катары оокат ээси болуп, үй-орозкел күткөн (Т. Касымбеков).

ОРОЗО (ир.) дин, ислам дининин талаттарынын бири: тан кулаөөк болгондон күн батканга чейин бир ай оозго наар албоо. Орозонду да тутуп көрдүм, Наны жоктун иши экен. Намазанды да окуп көрдүм, Жумушу жоктун иши экен (ылакап). Жаныбарым орозо, Эсиң болсо жолобо. Алты кадак даным бар, «Ай башы» деп тонобо (Барпы).

ОРОЙ I (ар.) жан, тын. Олуя чалыш атаңдын, Мен оройон сыйлап жүргөмүн («Семетей»).

ОРОЙ II (ир.) бет, өң, жүз; кебете, кешпир. Оройон көргөн чочугап, Олуяттан окуган («Манас»). Киши акыл табат эс менен, Оройон мыск бет менен (Токтогул).

ОРОЙ III (кырг.-моңг.) чоку, төбө. Оройго күрсү тийгенде, Ог көзүнөн жарк этип («Манас»). Обдула түшүп Үрбүчү, Оройго тартып калганы («Манас»). Орой чоку баш ооруйт, Өчмөлүү жердин баары ооруйт, Кыймылдарга алым жок («Манас»).

ОРОМОЛ (ир.) жоолук, бет аарчы, суу жоолук. Оромолун пас тартып, Бүркөнөсүң, өзгөчөм (Барпы). Кемпирдин башында оромолу бар бекен? (К. Жусубалиев).

ОРОПАРА, ОРО-ПАРА (ир.) бет маңдай, бетме-бет, карп-кури. Бирок Бүбүжанды көргөндө Танабай өзгөрүлө түшөт, оропара келгенде тизгин тартып, жай бастырып калат (Ч. Айтматов). Оро-пара маңдайлаш, Утур чыгып астыман (А. Чоробаев).

ОРОШОН (ир.) 1. жарык, жаркырак, жаркын, жаркыраган. 2. өтм. чыгаан, белгилүү, мыкты. Огойдон чыккан он төрт ат. Орошон күлүк Буурул ат («Семетей»). Орошон чыккан булбулуңу, Оозуңа элдер карашкан (Эшмамбет); рошон м-н бирдей.

ОРТОМИЯ (кырг.-ир.) орточо, өзүнө жетерлик. Ортомия оокаты бар адам.

ОРУЗДАМА (ир.) 1. жаңы жыл. 21-мартка туура келет. 2. өтм. жаңы жылга арнап жасаган тамак (оруздама күнү сүрдүн калганын салып, түктөлгөн арпадан же буудайдан чоп кечкө жасалган).

ОСМО (ир.) каш боёо үчүн өсүмдүктөн алынуучу боёк. Осмо кетет, каш калат, оомай кетет, баш калат (макал). Колуна кына кетет, каш калат, оомай кетет, баш калат (макал).

ОСУЯТ (ар.) 1. керез. 2. акыл-насаат сөз. Лениндин осуяттары менен билимдерин турмушка киргизип, иш жүзүндө жүзөгө чыга-

руушун камына киришип жүрмөктөбүз («Эркин-Тоо»). Улуу чоң ата Ленин «окуу, окуу жана окуу» деп, осуят айткан (Т. Сыдыкбеков).

ОТ (кырг.) күйүп жаткан нерсенин айланасындагы ысыган газдар, жалын. **Оттук чагып**, **коломтогу от тутантышты** (Ш. Бейшеналиев). **От агасы** — үй ээси. **От алышпай калуу** — өтө эле касташып калуу (илгери ширекке жок, оттук таш менен от жандырган мезгилде, ар бир коктуда өзүнчө жашаган адамдын оту жок болуп калса, мүшкүл абалда калган. Урушуп калса, от бербей койгон. Ошентип, «от алышпай калуу» душмандыктын жогорку чеги болгон). **Отко киргизүү** — жаны келген келинди күйбөсүнүн туугандары чакырып, үйгө киргизип, бир нерсе энчилөө. **Оту күйүшпөө** — ынтымактуу жашай албоо, касташуу.

ОТАН (ар.) 1. родина, ата журт, ата конуш, жерге. 1914-жылкы бүтүн дүйнө капиталисттеринин урушуна кошулуп, «отан, тахт хам дин үчүн» деген боёмо ураан канча миллион жумушкер, дыйкан балдарынын бейкүнөө кандарын төктү («Эркин-Тоо»). Мына ошондуктан отон талаам, иш арада чаап келип, ...унчукпастан чаап кетип жүргөнүмдүн себеби ошол эле (Ч. Айтматов). 2. өтм. үй, короо-жай. Айткан кептин болжолу, Шонан болот турбайбы. Кыз отандан чыкканда, Жубан болот турбайбы («Фольк»).

ОТОГО, ОТОГОТ (кырг.-монг. отого — чачы). 1. этн. илгерки заманда түрк-монголдордун акимдери, кол башчылары башына тагынган асыл таш, же чачы, же куштун канаты. Ак отогот, көк динсе, Дазы ортодо жаркылдап («Манас»). 2. өтм. үкү, шуру таккан кундуз тебетей. Үкү таккан шуру отого кундузу, Кыз башынан түшө жаздап оюлду (С. Эрдиев).

ОТОР (кырг., эск.) 1. койду, жылкыны кышында жылуу, чөптүү, оттуу жерге айдап барып багуу; короо кой, үйүр жылкы. 2. өтм. бир элдин жерине башка бир элдин басмырлап кирип алышы, колония кылышы (1920-жылдары «колония» маанисинде колдонулган термин).

ОЧОК (кырг. от жак) от жагууга, казан асууга ылайыкталган орун (боз үйдө — коломто).



ӨКМӨТ, ӨКҮМӨТ (ар.) 1. бийлик, башкаруу; түзүлүш. Совет өкмөтүнүн алгачкы тарыхы жөнүндө кеп болсо, ой, коюнузу, канчанкы немелерди, анын баары айтылып бүтпөдүбү эми деп, манчаарашат (Ч. Айтматов). Жыргатты кепеш өкмөтү, Кыргызстан калаасын (Барпы). 2. сүйл. өкмөт башындагылар. Фрунзеден бир чоң өкмөт келиптир.

ӨКҮЛ (ар.) шайланган, ишенилген адам. Ар бир элдин өкүлү, Айтты өттү мудаасын (А. Үсөнбаев). Өкүл атам Бакай кан Өзүнчө күйүп чок болду («Манас»).

ӨКҮМ (ар.) 1. чечим, токтом; бүтүм, коолу, карар. Кечээ күнү Мааты, Адыл, Жумаалыга сот өкүмү болду (К. Жантөшев). 2. өтм. зордук, баса кектөө. Өгүз көөдөн, өкүм сөз, Өрдүк жайы дагы бар («Манас»). 3. өтм. күлүк, чапчан. Өкүм чуркаган ат а дегенде эле башка күлүктөрдөн караансыз бөлүндү («КМ»).

ӨКҮМДАР (ар.-ир.) бийлик ээси, мансап ээси, башкаруучу. Өкүмдардын сураганы — буйрук кылганы. Мейли, турайыш ордоңдо. Бирок, башына жүк болом го (Т. Касымбеков).

ӨЛ (ир.) суу, ным, шалбырап. Козуларга унчу менен сүт берип, бир аз өл алдырдык, к. МӨЛ.

ӨЛҮ (кырг., эск.) жандуу эмес. Өлү буюм, өлү мал — эмерек, мүлк, үй буюму. Өлү сөөк адам — чыдамкай адам. Өлү тил — колдонулуудан чыгып калган тил. Өлү жоор — чириген жоор.

ӨМ (кырг.) көп, сансыз. Жер кайыбы өм болгон. Алчасы чирип ден болгон («Манас»).

ӨМҮР (ар.) тиричилик, тирүү жашоо мезгили. Дөшүн калды темирден, Көзү ачык өттүн өмүрдөн (Тоголок Молдо). Кайран өмүр жыйырма беш, Жашка барар болсочу (Токтогул).

ӨНӨР (ир.) 1. кесип, билим, билген иш. Өнөрү бар өлбөйт (макал). Өнөрүм бар колумда, Бешенеме жаралган (Токтогул). 2. өтм. амал, айла, куулук, ыкма. Өнөрүн артык салышып. Бир бирине эки дөө, Эрегишип калышып («Манас»). Жамаандын бир өнөрү артык (макал).

ӨНӨР ЖАЙ (ир.) эл чарбасынын өндүрүш каражаттарын жана керектелүүчү буюмдарды чыгаруучу, жаратылмыш байлыктарын табуучу жана пайдалануучу иш жүзүнө ашыруучу тармагы, индустрия. Оор өнөр жайы. Тамак-аш өнөр жайы. Тоо-кен өнөр жайы.

ӨНӨРКАНА (ир.) уста үйү, мастерская, дүкөн. **ӨНӨРМАН** (ир.) өнөрү бар, өнөргө ээ. Сурнайчы менен чоорчу, Өнөрмандын баарысы, Өбөктөгөн карысы, Ушул тойдо болушту («Манас»).

ӨНӨРПОЗ (ир.) кесип ээси. Дүйнөдө өнөрпоз, Түк калбай баары келсин деп («Манас»). Жаш өнөрпоздордун шыгына көрүүчүлөр ыраазылык менен кол чаап жатышты («ЛЖ»).

ӨӨК (ар.) чыныгы, анык. Элди сактап душмандан, Өөк султан ушу дейт (А. Чоробаев).

ӨРГӨӨ (кырг.-монг.) 1. жасалгаланган чоң боз үй, акимдер, байлар туруучу үй. Алардын ыйын, каргышын Калпа ажынын байбичеси баштаган шиберге даңкайган ак өргөөлөрүн тигип, желе-бичеси окчун тарткан баскыччылар элдир-селдир эштинше да укмак-рин көрмөксөн (Ш. Бейшеналиев). 2. мейманга арналып тигилген боз үй. Өргөө ичи ага жат, коркунучтуу (Т. Сыдыкбеков). 3. этн. жаны үйлөнгөн жубайлардын боз үйү.

ӨТӨГӨН (кырг.-монг. өтөгө) аюу. Өтөгөндүн териси өзү жатты ий болот (макал).

ӨТӨК (кырг.-монг.) 1. мал көп жолу кармалган эски короонун ордундагы калың катмарлуу кык. 2. ичи өгүү (көбүнчө «өтөгтө» болуп айтылат).



ПААНА (ир.) сыйынт, коргоочу, калканчы. Паана кылган карыям, Ала аскар тоодой олуям («Манас»). Кылчылдап аяз түнү жолдо бастым, паана жок баш калкалар карда жаттым (Ш. Абдыраманов); маана м-н бирдей.

ПААНАЙ (ир.) 1. калканчы, таяныч. 2. өтм. көңүл, кооп, назар.

Паанайым мынча пас болду, Бактыма кудай кас болду (Токтогул). Эртең менен башым зыңгырап, паанайым пас ойгондум (С. Жигитов); маанай м-н бирдей.

ПААНЕК (ир. пагах) турак жай, калканчы. «Токмок ток шаар» деп, печен томактар бул калааны паанек кылган (К. Ашымбаев); маанек м-н бирдей.

ПААНИ (ар.) дин, жалган, өтүп кете турган, түбөлүк эмес. Бай Көкөтөй өлдү деп, Паани дүйнө, чын жайды, Барып акыр көрдү деп («Манас»); баани м-н бирдей.

ПАВИЛЬОН (ор. < фр.) 1. көргөзмө экспонаттары жайгаштырылуучу убактылуу же туруктуу жай. Кыргыз ССР Эл чарба ишканаларынын көргөзмөсүнүн башкы павильону. 2. кино, сүрөт тартуу үчүн даярдалган атайын жай. Павильонду караса, Көп экен кызык тамаша (Шамей Токтобай уулу).

ПАДА (ир.) бир үйүр мал. Пада баккан — мал баккан, Мата саткан — дүкөнчү; бада м-н бирдей.

ПАДАР (ир.) түш. днал. ата. Оп падарина наалат! — деп, Салымжан эшикке карай жүгүрдү (К. Жантөшев).

ПАДЫША (ир.) мамлекет акими; кан: бир мамлекеттин башып жесе өзү кармаган адам. Падышам... эмне болду? Эмнеге капасыз? (Т. Касымбеков).

ПАЙ (ир.) 1. бут, аяк, из. Бир жак учу жеткен имиш кайырма... Ошондуктан кармап алып сойсок деп, Бир топ киши, Сулаймандын пайында (Т. Байзаков). 2. согончок тарамыш. Кызы талак Бото узру, Кескен экен пайымды (Барпы). Карай берип айылды, Кирпигим түнгө сайылды, Каргашалар капыстан, Кыйбаса болду пайымды (Т. Байзаков).

ПАПАБЭЗАЛ (ир.) түш. днал. бут кийим, өтүк, кепич, туфли.

ПАВАНТ (ир.) түш. днал. өсүмдүктү улоо, бакты кыйыштыруу, дарагты жалгоо.

ПАЙГАМБАР (ир.) 1. өкүл, чабарман, чабааган. 2. дин. кудайдын адамдар арасына дин таратуу үчүн жиберген өкүлү. Пайгамбар деп бат айтып, Шарият деп жат айтып (Токтогул). 3. өтм. белдүү, ыйык, касиеттүү. — Садыктан артык эрди ал кайдан тапмак эле? — Аны айтасын, кайнесинчи? Ошондой, пайгамбардай болгон кайнесин кайдан табат экен али (Ч. Айтматов).

ПАЙДА I (ир.) көрүнүү, көрүнө калуу, бар болуу. Сандыргалуу Алмамбет, Жай ташты сууга салганы. Алда кандай бир булут, Пайда боло калганы (Манас).

ПАЙДА II (ар.) 1. киреше. Ашык баа коюп булуна, Пайдасын тилеп отурат. (Токтогул). 2. өтм. керекке жаратуу. Биз кезде унутпас нерселерди унутуп, эскирбес жоо-жарагын эскирди деп, пайдаланбай жүрөбүз (Ч. Айтматов). 3. өтм. кам, кызыкчылык. Керт башынын пайдасы үчүн илгери кээ митаамдар ак инет кишилердин үстүнөн жамандык издеген («КМ»).

ПАЙДАГЕР (ар.-ир.) канап-бутоочулар, жекекейлер.

ПАЙДАКЕЧ (ар.-ир.) элди тоноочулар, жегичтер. Дегеле жеткен пайдакеч неме экен («Чалкан»).

ПАЙДУБАЛ (ир.) түп, негиз, тамдын фундаменти. Пайдубалдай бекемсин, Токтогулдун ырларын, Токтогостон чечерсин (Барпы). Тилек ордунан чыккандай эле болду, эми эски замандыктарып таштап, жанынын пайдубалын курушту (Ч. Айтматов). Ибрагим бек, болгондо да, бул хандыктын пайдубалын тургузган атактуу Алимхандын баласы (Т. Касымбеков).

ПАЙИЗ (ар.) пайда, береке, молдук, кенендик; процент. Мөмөлүү дарак көгөртсөн, Көчөтүн тигип көбөйтсөн, Кошулат пайиз-берекет (Барпы).

ПАЙИТ учур, убакыт, ыгы, жөнү. Пайитин таап бир күнү, Жашынып кеттиң Маркайга. Жуучу коюп келишке, Барпыда жыйган мал кайда! (Барпы).

ПАЙКЕЛ айдоо талаасы, аңыз, айдалган жер. Анан (чалдар) кооп пайкелдин ортосундагы кепеге кирип чайга отурушту (Ш. Абдыраманов).

ПАЙЛА (ир.-кырг.) изине түшүү, аңдуу. Өлүмтүктү пайлаган, Сөөгү менен чайнаган (Барпы). Тирик калсын, — деди корбашы агтарында. Көр Шерали атыгып тирик жүрсүн. Бу бизди пайлайт имиш, кызталак! (С. Өмүрбаев).

ПАЙНАП (ир.) арыкты жырып, суу жайылып кеткен жер; суутаттып аягындагы суу каптаган жер; майнап м-н бирдей.

ПАЙНЕК (ир.) 1. жумуртканын тумтук жагы. Бала кезде дадай пайнек согуштурдук. 2. өтм. бычактын же кылчытын сабынын учундагы шакекче. Жети пайнек бастырбай, Жез пайнек кызыч көтөрүп (Токтогул). Миңбай шаптап бычагын жез пайнектүү кызын сууруп... (Ш. Абдыраманов); байнек м-н бирдей.

ПАЙСА (ир.) 50 граммга жакын оордук өлчөмү. Эки пайса чай алдым.

ПАЙТАБА (ир.) чылгоо, чулгоо, бут орооч.

ПАЙТЕШЕ (ир.), к. байтеше.

ПАЙЧА (ир.) 1. түш. днал. кызыл ашык, шыйрактын башы. 2. түш. днал. бакай. Андрей Попов чоң пайчалуу кара атына кошулган извошто жүрчү (Ш. Абдыраманов).

ПАЙЧЕКИ (ир.), к. байчеки.

ПАЙЫМ (ар.); баам м-н бирдей.

ПАЙЫР (ар.) кургак, чөл, ысык. Индистан ысык чөл пайыр, Кош алмадан сурасам, Болор бекен кол кайыр (Барпы).

ПАК (ир.) 1. түш. днал. таза, ынылас эмес. Пак суу менен жуулуш керек (сүйл.). 2. өтм. таза, бузуктук кылбаган адам.

ПАКАЛ (ир.), к. бакал I.

ПАКАТ, БАКАТ (ар.) 1. абдан, жалаң, эң бир. Бузукта туура сөз жок, баары чатак, Туйтунган арамдыкта, ою пакат (Барпы). 2. түш. днал. эч, тантакыр, түк да. Пакат күн жааган жок.

ПАКЕНЕ (ир.) кыска, кодоо. Бир пакене киши келип кетти (сүйл.), к. бакене.

ПАКИЗА (ир.) 1. таза, ынылас эмес. 2. өтм. бузуктук кылбаган, так жүргөн.

ПАКСА (ир.) 1. урма дубал, сокмо дубал. 2. сокмо дубалдын катмары. Үч паксалуу коргон ичине дарбазадан кирип, төрт-беш кадам баскандан кийин Медет токтой калды (Ж. Мавлянов).

ПАКТ (ор. < лат.) зор саясий мааниге ээ эл аралык келишим.

ПАКТА, к. пахта.

ПАКТАКЕР (ир.). Быйыл пактакерлер мол түшүм алуу үчүн аялбай иштешүүдө (сүйл.), к. пахтакер.

ПАЛ I (ар.) төлгө тартуу, болочокту айтуу. Молдо пал китебин ачып, кайдагы жокту жобурады (сүйл.), к. бал I.

ПАЛ II (ир.) түш. днал. төрт тарабы кырдалган күрүч талаасы. Шалынын суусу пал менен, Чарбадар алек мал менен (Барпы). Пал-

дын кырларын жаап өскөн шалылуу көк талаада ништеп жүргөн көп адамдарды көрсөттү (К. Жантөшев), к. бал II.

ПАЛАЗ (ир.) түш. диал. жерге салынуучу сокмо таар; түгү жок сокмо килем.

ПАЛАК (ир.), к. балак.

ПАЛАКМАН (ир.) түш. диал. 1. салмоор, дубал талкалагыч, 2. тик өлчөгүч салмоор.

ПАЛАН (ар.) кимдир, эмнедир. Ат, аттарын кармашты, Паландын аты күлдүк деп («Манас»), к. балак.

ПАЛАНЧА (ар.-ир.). Паланча кишин паланча убакта, паланча жумушту бүтүрүш керек деп, тапшырма берилди (сүйл.), к. балак.

ПАЛАН I (ир.) 1. жүк артылуучу ээр. 2. жүкчү кишинин жоюндагы ыңырчак. 3. түш. диал., этн. эшек ээрдин куюшканы.

ПАЛАН II (ир.) эск. барс жылы.

ПАЛВАН (ир.) Алыгында мунун атасы асан чакырып койгон аты — Аман болсо, Палван деген атты өз күчү берип, анан ошол бойдон Аман Палван болуп калганы төгүн белге (С. Өмүрбаев); балбан м-н бирдей.

ПАЛЕК I (ир.), балак м-н бирдей.

ПАЛЕК II (ир.) 1. коондун чылбыры. 2. ичи ак ширин коондун бир түрү. Оозуна ширин палек, айланайын! — деп элдин арт жагынан бир абышка кыйкыра сүйлөдү (К. Жантөшев).

ПАЛЕК III (ар.) түш. диал. асман, көк; көк мейкиндиги.

ПАЛИТСЕЙ (ор.<нем.) сүйл. полицейский, полиция; падыша өкмөтүнүн жасоолу. Палитсей мени көп уруп, Тилим кыска айтарга (Токтогул).

ПАЛИТ (ир.). Ичине көр-жер түшүрүп, Палит кылат ашында (Тоголок Молдо), к. балит.

ПАЛОО (ир.) эт, май, сабыз, түрдүү татымал кошуп күрүчтөн бышырылган тамак. Мейиз кошуп аралаш, палоо кылган күрүчү (Тоголок Молдо).

ПАН I (ар.) илим.

ПАН II (ир.) түш. диал., этн. таттуу тоочтун бир түрү. Пандан алын, жең! (сүйл.).

ПАНАР (ор. фонарь) чырак, шам. Букадай булчуң эт кетти, Панардай кара көз кетти (Тоголок Молдо). Жүрөгү шуу дей түшүп, бүткөн бою дүркүрөп, жаны оозуна тыгылды, колуна кармаган асма панарын жерге түшүрүп ийди (С. Жигитов).

ПАНДИ, ПАНТ (ир.) кеңеш, акыл, осуят. Жакшыдан жаман сөз чыкпайт, Жанына барып жайласан. Курсантчылык көрбөйсүн, Атанын пандин албасан (Жеңижок).

ПАНЖА I (ир.) беш бармак, колдун шакшагы. Колунун панжалары шадилуу экен (сүйл.); манжа м-н бирдей.

ПАНЖА БАШЫ II (ир.-кырг.) элүү башы, элүү адамга башчы. Панжа башы бегин бар, Баарын карап олтурсуң, Кандай айтар кебин бар? («Манас»).

ПАНЖАРА (ир.) 1. тосмо тор, темир тосмо, Эстеликти тоскон темир панжаранын төрт бурчунда төрт туя (Ж. Мавлянов). 2. терезенин кашеги. Күркүрөп жаткан көп жолборс, Караанын көрсө кишинин, Качырчу экен октодуң. Панжарага жетчү экен, Башы менен бир тийип, Кайра басып кетчү экен («Манас»).

ПАНЖИ (ир.) түш. диал. беш жаштагы кой, Соолук кой.

ПАНИ, ФАНИ (ар.) жалган, өтө турган. Пани дүңүйөдөн, бакы дүңүйөгө көчтү.

ПАНСИОНАТ (ор.<фр.) эс алуучулар орун жана тамак-аш менен камсыз кылынуучу мейманкана. Пансионатта эс алып жаттам (сүйл.).

ПАНЫЗ (ар.) чырак, шам, панар. Паныз чырактан үй ичи күңүрт жарык болуп, дубалдар бери кысып тургансып тар... (Ш. Абдыраманов).

ПАҢСАТ (ир.) 1. мансаптын аты. Байназар аке, сизди паңсат күтүп турат деди, бир жигит отко жақын келип (Т. Касымбеков). 2. басмачылардын башчысы, корбашы. Күйөөсүздү күйүзгөн, Жоругу шүлбү паңсаттын (Барпы).

ПАПИК (ир.), к. балик.

ПАПЫСА (ир.), к. опуза.

ПАР I (ир.) 1. катуу, күчтүү, өтө эле. 2. өтм. чоң, бакирая. Сырткы эшик карс ачылып кеткенде Насыйдын көзү пар ачылып кетти да, ал кызын нары-бери чүргөктөп, сыртка көздөй шаша жөнөдү (Ш. Абдыраманов).

ПАР II (ир.) 1. куштун канаты, куштун жүнү. Ак кептер учту, пар калды, Көбөк жүргөн сай калды (Токтогул). Пар жаздыкты өзү туруп апкелип, чыккангына коё салды (Т. Касымбеков).

ПАРА I (ир.) өз пайдасы үчүн законсуз иш аткартуу үчүн кызмат адамына берилген акча, белек. Тешип чыгар курсагын, Көпчүлүктүн парасы (Барпы), к. бара.

ПАРА II (ир.) чабак. Муруттарын караса, Тегирмендин күлчөккө, Теши койгон паралай («Манас»).

ПАРАГРАФ (ор.<гр.) 1. китептин, макаланын глава, бөлүмдөрүнүн текстинин өзүнчө мааниге ээ бөлүктөрү (§ белгиси м-н көрсөтүлөт). 2. § белгиси.

ПАРАД (ор.<фр.) кандайдыр бир салтанатка байланыштуу аскерлердин, көпчүлүктүн салтанаттуу түрдө аянттан өтүшү.

ПАРАК (ир.) 1. калбыр. Саман менен буудайды, Ажиратып бөлүшкө, Парак сонун турбайбы (Барпы). 2. тегирмендин парасынын чабаты; пропеллер.

ПАРАКОР (ир.) пара алгыч, пара жегиң. Кысталак, дурус эле ит эле, паракор болуп кетти,— деп кейинди. Капырай, тим эле паракорго шакирт жүргөндөй иш кылат (С. Жигитов).

ПАРАНДА (ир.) 1. куш, куштар. 2. учуучулар, учуп жүрүүчүлөр. Парандага ар түрдүү, Тил чыгарган аккан суу (Барпы), к. баранда.

ПАРАНЖЫ (ир.) бүркөчүк, аялдардын бет бүркөгүчү. Анархан менен Дарыяхан көчөгө чыкканда дайыма паранжы жамына тургап (К. Жантөшев).

ПАРАСАТ (ар.) эзип, билгичтик, тапкырлык, жөндөм. Адебинди бек сактап, Кыласан болот парасат (Барпы); барасат м-н бирдей.

ПАРАШЮТ (ор.<фр.) самолёт ж. б. учуучу ашараттап жерге карай түшүрүлгөн аламды же жүктү акырындык менен ылдыйлатуучу чатыр сыяктуу жайылып кетме түзүлүш. Секиргенбиз, балдар... чу чатыр сыяктуу жайылып кетме түзүлдү Тыналие. Парашют Албетте парашют менен,— деп түшүндүрдү (Ч. Айтматов).

ПАРБАНА (ир.) чыракты айлана берүүчү көпөлөк, шайтан көпөлөк. Парбана болуп айланып, Башында жүрөт бул ажал (Барпы).

ПАРБАРДИГЕР (ир.) дин. жаратуучу, темир, кудай. Бет алып

кйрсе соо койбос, Беш уруу кыргыз эли бар. Парбардигер жар болгон, Берен Кошой дагы бар («Манас»).

ПАРВА (ир.) түш. диал. кам көрүү, жан тартуу, боор ооруу. Оору адамга парва кылыш керек (сүйл.).

ПАРВАНИШ (ир.) түш. диал. 1. багуу, кам көрүү. 2. тоюндуруу, багып-кагуу.

ПАРВАНА (ир.). Өзгөчө Айна түнкү шамды чарк айланган парвана көпөлөктөй калдастайт (А. Стамов), к. парвана.

ПАРВАНАЧЫ (ир.-кырг.) хандын буйругун таратып берип туруучу мансап адамы; Биринчи ууазир Қалиназар парваначы көтөрүлүштү чыгарып жатканы тоолуктардан белгилүү (Т. Касымбеков).

ПАРДА (ир.) 1. эшик, терезе калкалагыч, көшөгө. Үйдүн терезелерине парда тартылып, гүлдөр коюлган (К. Баялинов). Алардын үйүн алыстан имерип, пардасы тартылбаган чоң терезенин түшүнө токтоду (А. Стамов). 2. өтм. чүмбөт. Николайдын тушунда, Парда жапкан көзүнө, Кача зарлап ыйласан, Карабаган жүзүнө (Эл ырлары). Ошондо болгон эмес байдан жардам, Залимдер жырталды бейм эми пардан (Барпы).

ПАРДАЗ (ир.) 1. жылмалоо, текшилөө, жылыртуу. 2. бетти майлоо; бетке сыйпауу. Аялдын эч кандай пардазсыз жүзүнө, өмүрүндө эч кандай оорубагандай таза ырайына карап... (Ш. Абдыраманов).

ПАРДАН (ир.) акылман, жөн билген, дингыл. Копол сөздү сүйлөбөй, Пардан кылган жакшы экен. Жалгыз келсе сүрөөлөп, Шагдам кылган жакшы экен (Барпы); бардан м-н бирдей.

ПАРЗ, ПАРЫЗ (ар.) 1. дин. милдеттүү түрдө аткарыла турган эреже. 2. өтм. милдет, борч, карыз. Бул менин эл алдына жүрөгүмдү сунуп, тартуу кылган сырым, андыктан муну канчалык көп адам билсе, мен ошончолук бактылуу болом, ошончолук эл алдында ыйык парзымды аткарып, ошончолук менин да кетирген күнөөм кемийт (Ч. Айтматов).

ПАРЗАНТ, ПЕРЗЕНТ (ир.) бала, тукум, туяк. Сулуунун көркү кал болот, Чарбанын көркү мал болот. Нечен адам көп ыйлап, Парзант үчүн зар болот (Эл ырлары).

ПАРК (ар.) айырма, өзгөчөлүк; парк м-н бирдей.

ПАРК (ор.<англ.) 1. аллеялары, гүлзарлары ж. б. бар бак; эс алуу жайы. Фучик атындагы маданият паркы. 2. транспорт каражаттары туруучу жана ремонттолуучу жай. Автобус паркы. 3. аскер техникасы туруучу жана ремонттолуучу жай (тейлөөнү да ишче ашырат).

ПАРЛАМЕНТ (ор.<нем.) капиталисттик өлкөлөрдөгү толук же жарым-жартылай шайлоо аркылуу түзүлгөн жогорку мамлекеттик өкүлдүк мажлиси.

ПАРМА (ир.) түш. диал. бурама, бургу, үшкү; бурама м-н бирдей.

ПАРМАЛ (ир.) түш. диал. канат, чалгын. Ат — жигиттин пармалы (макал).

ПАРМАН (ир.) түш. буйрук, жарлык; барман м-н бирдей.

ПАРОВОЗ (ор.) темир жолдо вагон сүйрөөчү, буу, электр кыймылдаткычы менен жүрө турган локомотив. Паровозду буу машинасы, тепловозду ичнен күймө кыймылдаткыч, электровозду электр кыймылдаткыч кыймылга келтирет («КСЭ»).

ПАРОВОЗЧУ (ор.) паровоз айдоочу, паровоз жүргүзүүчү. Анда

ал паровозчунун жардамчысы тура, кээ кезде секирип түшүп жолчуларга күлкү болчу (Э. Борбиев).

ПАРХОД (ор.) буу кыймылдаткычы менен жүрүүчү кеме. Балыгы туйлап жаркылдап, Парход жүрөт шарпылдап, Көлдүн көркү кыргызда (А. Тыныбеков).

ПАРПАША (ир.) чиркей канат түр салынган, күмүштөй кулпуруп турган жибек кездеме. Айдлет эмгек кылгандын, Үстүнө кийип жатканы, Ак парпаша тон болот (Барпы).

ПАРПЫРАК (ир.) балдар узун жипке байлап, асманга учуруучу оюнчук. Башым ооруйт дегенде, Парпырактай айланган, Эне өлбөс болсочу (сүйл.), к. батпирек.

ПАРТ, ПАТ (ир.) 1. куштун жүнү, канаттуунун жүнү. 2. өтм. түк, түктүү.

ПАРТА (ор.) мектеп окуучуларына арналган орундугу менен бириктирилген үстүңкү тактайы жантигынан келген стол. Экөөбүз бир партада отуруп окуганбыз (М. Байжиев).

ПАРТАЛ (ир.) жүкчүл ат. Чатырларды бүктөтүп, Партал атка жүктөтүп («Манас»). Партал атты жетелеп, Узун жолду төтөлөп (А. Чоробаев).

ПАРТИЗАН (ор.<фр.) душмандын тылында ага каршы куралдуу күрөшкө катышкан адам. Абуталип Куттыбаев немистердин туткунунда гана эмес, бактысынабы-шорунабы, Түштүк Бавариядагы концлагерден бир топ туткундар болуп качып чыгып, кырк үчүнчү жылы Югославия партизандарына кабылыптыр (Ч. Айтматов).

ПАРТИЯ (ор.<фр.) 1. белгилүү бир таптын сезимдүү катмарынын уюмлашкан эң жогорку формасы, анын таламдарын жактоочу жана анын күрөшүнө жетекчилик кылуучу саясий уюму. Советтер Союзунун Коммунисттик партиясы (КПСС). Элимди коргоп душмандан, Эненин сүтүн актаймын. Ар-намыс менен аткарам, Партиянын такканын (Эл ырлары). Элимге таалай берген партиянын, Түгөнбөс аккан дайра сүтүн эмдим (Шамей Токтобай уулу). 2. белгилүү натыйжа чыкканча ойнолгон оюн. Мыкты шахматчылардын күчтүү партияларын анализдөө көп көмөк берет («ЛЖ»).

ПАРЫЗ (ар.), к. парз.

ПАРЧА (ир.) жибек кездеменин бир түрү. Баасы кымбат парча тон, Базардан чыгат турбайбы (фольк.), к. барча 1.

ПАС I (ир.) 1. төмөн, ылдый, төмөн жак. Паанайым мынча пас болду, Бактыма кудай кас болду (Токтогул). Сиз өзүңүздү өзүңүз билбес экенсиз, өзүңүздү өзүңүз пас кармар экенсиз (Т. Касымбеков). 2. өтм. кишинчилиги жок. Өтө эле пас начар адам экен (сүйл.). 3. кыска; бас м-н бирдей.

ПАС II (ар.) бир аз, кичине, бат эле. Адам болмок — аста, аста, Албан болмок — бир паста (ылакап).

ПАСАҢ (ир.). Таразада пасаң бар, Жалган сөздө касам бар (терме), к. басаң.

ПАСПОРТ (ор.<фр.) адамдын ким экендигин, граждандыгын күбөлөндүрүүчү документ. Ошол паспортумду кармаган сайын оюма бир нерсе кылат дей түшөт (А. Табалдиев).

ПАСТЕК I (ир.), к. бастек I.

ПАСТЕК II (ир.), к. бастек II.

ПАТИНЖАН, ПАТИНЧА (ир.) түш. диал. помидор. Патинчаны кургатып койсо жакшы болот.

ПАТИР I (ир.) май кошуп, сүткө жуурулган камырдан жасалган токоч. Базардан патир нап сатып келди (сүйл.).

ПАТРИОТ (ор.<гр.) өз родинасын, ата-журтун сүйгөн жана ага чексиз берилген адам.

ПАТРИОТИЗМ (ор.<гр.) өз родинасын, ата-журтун сүйгөндүк, мекенине, элине чын дили менен берилгендик.

ПАТЫНЫС (ор. поднос) тамак, чыны-аяк салгыч капчытыр жайпак идиш; батыныс м-н бирдей.

ПАТТА (ир.). түш. диал. чек, талон, билет.

ПАТТАЙЫ (ир.). 1. эски булгаары кепчи. Апыкты жапыз кызыл булгаары кепчи **паттайы...** (Т. Касымбеков). 2. жыңайлак, коңултак.

ПАТЧАГАР (ир.), к. бачагар.

ПАХТА (ир.). 1. кебез буласы алынуучу өсүмдүк. Күзүндө чөлгө барып пахта теребиз. (К. Жусубалиев). 2. кебез. Жумшак болот мүнөзү, Зооттон чыккан **пахтадай** (Токтогул). Күмүш пахта дододо үйүлдү. Күлүп дыйкан эмгегине сүйүндү (Ж. Бөкөнбаев).

ПАХТАЗАР (ир.) пахта эгилген жай, пахта талаасы, пахта анызы. Нартаажы күн сайын пахтазарды аралап, суу тилеген жерлерине суу жайып турду («КМ»).

ПАХТАКЕР (ир.) пахта өстүрүүчү. Быйыл **пахтакерлер** мол түшүм алды (сүйл.).

ПАЧЕК (ир.). 1. түш. диал. чырмак, чырмак өсүмдүк. 2. жалпы эле оролуп чыгуучу өсүмдүк, чөп.

ПАЧИКИ (ир.), бачики м-н бирдей.

ПАША (ир.) түш. диал. чиркей, машаа, желимчи, к. машаа.

ПАШАА (ир.) бир элди, бир мамлекетти жеке бийлеген адам. Кырк жигиттин күчү бар, Жолборс жырткыч пашаасы (Барпы), к. **паша**, **бадыша**.

ПАШАКАНА (ир.) түш. чиркейден коргой турган тор чатыр; **машаакана** м-н бирдей.

ПАЯ (ир.) пахтанын, кара эгиндин кургак сабагы, сөнгөгү. Роза паяны аралап качкан бойдон кетип калды (К. Жусубалиев), к. **мая**.

ПЕ (ар.) араб-фарсы алфавитинде «п» тамгасынын аты (сандык мааниси жок. Алфавитке фарсы, түрк элдерин кошумчалаган).

ПЕЙИЛ (ар.) 1. аракет, иш, ниет. Зордук м-н жан кыйган, Сенин пейилиң басмачы (Барпы). 2. өтм. жүрүм-турум, мүнөз; ниет. Бадыраң темир курч болбойт, Жердигинде башка өскөн, Мындай кош пейилдер журт болбойт («Манас»). Анык ак пейилинен кылган аракетин, менпиче, талаага кеткен жок (Ч. Айтматов); **бейил** м-н бирдей.

ПЕЙШЕМБИ (ир.) аптанын төртүнчү күнү. Бейшембинин күнүндө, Жуманын кадыр түнүндө («Манас»), к. **бейшемби**.

ПЕНДЕ (ир.) 1. кул, күн, эрксиз. 2. дин. кудайдын кулу. 3. адам, киши. Бактылуу пенденин курдашы өзүнө куп (ылакап).

ПЕНСИЯ (ор.<лат.) кызматчылар же жумушчулар карыганда же майып болуп калганда анын өзүнө жана ал өлгөндө анын эмгекке жараксыз бүлөсүнө өкмөт тарабынан ай сайын акчалата берилүүчү жардам. Пенсияга чыкканы. Ит атаардын китептен башка менен иши жок (С. Жигитов).

ПЕРЗЕНТ (ир.). Перзентимдей көрчү элем, Менин көңүлүмдү таштаба (Токтогул). Чүйдө калган аялы Фатима төртүнчү перзентин төрөп, бирок атасынан бийсиз балага ат коё албай күтүп калган (К. Акматов), к. **парзент**.

ПЕРИ (ир.) 1. дин. канаттуу, учуп жүрүүчү укмуштуу жан. Өзү

пери кайыбы, Баатыр Манас султандын, Акыреттик зайыбы (Сай-кал) («Манас»). Көй-Капта көп жыл жүрдүм го, Алптар менен алышып, Дөөгө каршы салышып, **Пери** менен беттешип («Эр Төштүк»). 2. өтм. өтө сулуу, ченебеген чырайлуу ургаачы. **Перидей** болгон Лөлүкан, Бир көрүндү көзүмө (Барпы).

ПЕРИЗААДА, **ПЕРИЗАТ** (ир.) 1. периден туулган, перинин кызы. **Перизаада** Аруке, Токсон кызга баш болуп («Манас»). 2. Абдан сулуу, келишкен сулуу ургаачы. Биздин кой көз манкайган, **Перизаттай** жан тура (Тоголок Молдо).

ПЕРИШТЕ (ар.) 1. дин. турмуш күтпөгөн, ичип-жебеген, жалаң гана кудайга кулчулук кылган, асманда жашаган жандар, кудай жерге жиберген чабармандар. Төр башына барганча жол-жолдон мнанын **периштелер** сурай берет мнши (Т. Касымбеков). 2. өтм. айыпсыз, күнөөсүз, таптаза. Бала — **периште** дейт эмеспи (ылакап).

ПЕС (ир.) 1. адамдын денесиндеги ала тактар. 2. тирилей денени чириткен өтө жугуштуу оору, лепро оорусу. 3. өтм. куда каары, бетпак, шерменде (каргыш).

ПЕСАНДА (ир.) 1. шарт, шарт коюу. 2. өтм. түш. диал. өкүнүч, өкүнүчтө болуу, дендароолук. Миңбай бир аз **песанда** боло түштү — желкесин кашып туруп, өкүнүчтүү күңкүлдөдү (Ш. Абдыраманов).

ПЕСИР (ор. писарь) катчы. Журт төрөсү **песири**, Журттан айдап чакпаса, Журтка тиет **кесири** (ылакап), к. **бесир**.

ПЕШ I (ир.) 1. күч, кубат, ал, кайрат. 2. өтм. зордук. **Кокон пеш** — Кокон кандыгынын зордугу (каз. кокон луку). Мен анысына жумшарганым жок, **кокон пешке** салып коркута бердим (С. Жигитов), к. **беш I**.

ПЕШ II (ир.), к. **беш II**.

ПЕШ III (ир.) 1. миз, кетмен. Жаныбек төбөсүнө бийик көтөргөн кетменин **пеш** кездеш калды окшойт, айнекке күзгү тоскондой ал жарк эте берди (Ж. Мавлянов). 2. үстү жак. Салмагын нак билсин дейби, таразанын **пешинен** түшүрбөй туруп, «баланча килди так бастыңыз» дейт («ЛЖ»).

ПЕШЕНЕ (ир.) мандай, чеке, баш. Мандай терге манарланган чий калпагын кайруусунан кармап, **пешененин** көздөй басып койду (Ж. Мавлянов); **пешене** м-н бирдей.

ПЕШИМ (ир.) 1. түш болгон мезгил. Көзүңдү жумуп отурсаң, **пешимде** Ошто болосуң да каласың? — деп, арабакентер кыйкырышат (К. Жантөшев). 2. дин. түш. диал. түш кыңкайганда окула турган намаз; **пешим** м-н бирдей.

ПИКИР (ар.) бир нерсе туурасындагы көз караш, ой, санаа. **Пикир** (ар.) тумшугу узун чоң жаныбар. Айта-буйта дегиче, Ачып көздү жумгуча, Кап Манастын асыл **пил**, Коштоп жетип калганы («Манас»). Адамдын чоңу дөө бар экен, Айбаңдын чоңу **пил** бар экен (Тоголок Молдо).

ПИЛЛА (ир.) жибек куртунун уясы. Үйдүн ээси жибек куртун багып, **пилла** сатып жан сактагандыгы байкалат (К. Жантөшев); була м-н бирдей.

ПИЛОТ (ор.<фр.) учуучу аппаратты башкаруучу адам, учкуч. А-а, түшүндү. **Пилоту** жок корабль учурушкан экен да. Эксперимент үчүн (Ч. Айтматов).

ПИЛОТАЖ (ор.<фр.) учуучу аппараттарды башкара билүү маштыгы, өнөрү.

ПИМА (ор.) кийиз өтүк, чокой. Үстүмдө кийгенин карышкыр ичик, башымда суусар тебетей, бутумда пима чокой, мингеним кара боз жорго болсо (Ы. Борончиев).

ПИНТУЗА, ПУНТОЗЫ (дун. фынтозы <фын — крахмал, тозы — чыбык) буурчак уунан жасалган кесме.

ПИР (ир.) 1. байыркы, таң болгон. 2. карыя, кары адам. 3. көсөм, колдоочу. Калыппадан кат алган, Он эки пирге кол берген. Муну менен эр Манас, Сайып буруш аттанган («Манас»). Ий-а, жигит ири Шаймерден өзүң колдо! (Т. Касымбеков). 4. шайык, дин башчысы, дин жетекчиси. Мен ушу таксыр пирдин зарпынан, Далай жыл кеткем айдалып (Токтогул).

ПИСТЕ, к. мисте (ир.).

ПИТИР (ар.) 1. дин. орозодо ооз ачуу (ыптар). 2. дин. орозо бүткөндө бериле турган садага. Орозого питир деп, Опулдашат молдолор (Токтогул). Орозо питир бергин деп, Алаканды жайган бар (Барпы); битир м-н бирдей.

ПИШАЙВАН, ПЕШАЙВАН (ир.) оозгу бөлмө, кире бериштеги үжүрө пешайванда чай ичишип отурган, Беш-алты чал божурашып жыл сүрөт (Т. Байзаков).

ПИШ КАДАМ, БЕШ КАДАМ (ир.) эпкинүү, ар бир иште алдыда жүргөн адам. Барыдан улуу, нары окуудан пиш кадам (Ж. Мавлянов).

ПИЯДА (ир.) жөө, унаасыз. Алты жылы пияда Баскандагы кербезим (Токтогул). Эсил жан сени шор басып, Келе жатам пияда (Токтогул).

ПИЯЗ (ир.) татымал өсүмдүк. Базардагы тамактын Арзаны пияз деп айтат (Тоголок Молдо).

ПИЯЗЫ (ир.) төө жүнүнөн колдо согулган кездеме. Жакшы соккон пиязы Сары жаргак чалбардай (Эл ырлары); быязы м-н бирдей.

ПИЯЛА (ир.) кесе, чоң чыпы, чыпы. Энеси пияладагы бөксө сууну уулуна сунду (С. Сасыкбаев). Пиялалардын чайы куюлган бойдон ичилбей туруптур, бир гана Улукбек акенин астындагы жыгач кесе бошогон экен (С. Жигитов).

ПИЯН БАЗАР (ор.-ир. пиян — пьяный, пьяница, базар — соода орду) мас адамдар көп жүрө турган базар (бул термин менен Ташкендеги мастер көп жүрө турган жекшемби базар аталган).

ПИЯНКЕЧ (ор.-ир.) аракка берилген, арактан бузулган адам, алкоголик.

ПЛАКАТ (ор.<лат.) үгүт жүргүзүү, информация берүү максатында көчөгө же мекемеге илп коюуга арналган кыска текстти бар сүрөт. 2. көркөм графиканын бир түрү.

ПЛАН (ор.<лат.) 1. ишти аткаруунун тартиби, мөөнөтүн алдын ала белгилеген иш программасы. Онунчу беш жылдык план. 2. бир аймактын, имараттын масштаб м-н түшүрүлгөн чиймеси. 3. Кандайдыр бир жумушту ишке ашыруунун белгилүү тартиби. Өтүлүүчү сабактын планы.

ПЛЕНУМ (ор.<лат.) партиялык же коомдук уюмдун шайланган жетекчи органынын мүчөлөрү толук катышуу менен өткөрүлүүчү мажлис.

ПЛЮС (ор.<лат.) 1. кошуу белгиси, + белгиси. 2. иштин пайдалуу жагы.

ПОВУСКЕ (ор. повестка) чакируу кагазы. Армия көздөй жөнөдү декабрдын онунда. Артындан бирге барууга, Повуске жок колумда (Эл ырлары).

ПОЕЗД (ор.) чиркештирилген темир жол вагондорунун локомотив менен кыймылга келтирилүү составы. Поезд жүргөн зыпылдап, Жасап койгон жолундан (Шамей Токтобай уулу). Поезд болсо окторулуп учуп-учуп баратты, Сары-Өзөктүн көктөмдөгү жайынын жара кесип, те асман менен жер бириккен көк жээкти кубалап, атырылып учуп баратты (Ч. Айтматов); поюз м-н бирдей.

ПОЛОТНО (ор.) болотунай, болотнай м-н бирдей.

ПОРТ (ор.<лат.) кемелер токтоочу жана ремонттолуучу, жүк жүктөлүп, жүк түшүрүлө турган атайын жабдылган жай.

ПОСЛОК (ир. постек) түш. диал. кабык, жыгачтын кабыгы. Теректин послогу.

ПОСТ (ор.<фр.) 1. маңсап, жогорку кызмат орду. 2. кароол, кароолчу, күзөт, күзөтчү. Атындан салам, Солтоном, Амансымбы, чопонум, Асынып жарак беш атар Ардактуу милдет постомун (Эл ырлары).

ПОСТЕК (ир.) 1. жыгачтын кабыгы. 2. көрпөдөн же эчкинин терисинен жасалган көлдөлөң; бостек м-н бирдей.

ПОСТУН (ир.) түш. диал. тон.

ПОЧОК (ир.) түш. диал. кабык, коон-дарбыздын кабыгы.

ПОЧТА (ор.) кат-кабар, газета-журнал, акча ж. б-ды бир жерден экинчи жерге жеткирүүчү байланыш мекемеси жана ушундай мекеме жайгашкан имарат. Почтадагы сурап кат алчу айнектен Зарипа Куттыбаеванын ысымына келген эч кандай жок деген жооп укканда Эдигей эмнегедир кубанып кетти (Ч. Айтматов).

ПОЧТОБАЙ (ор. почтовый) почта ташуучу адам. Короосунун чети м-н кетип бараткан мени байкаган Зуурак, капарында эч нерсе жоктой: Эй, почтобай, берип бас,— деди (А. Стамов).

ПОШ, ПОШТ! (ир.) мындай болгула! Жол бошоткула! Аттарынын мойнуна он чакты конгуроо татып алып, «пош-поштоп» бай уулдары жорго салдырып жүрөт (К. Жантөшев).

ПОЮЗ (ор. поезд), к. поезд.

ПӨК (ир.) 1. көңдөй, ичи көңдөй (жыгач). 2. өтм. көпшөк, бош араң жан (киши). Кой айдасам — тиши пөк, Кандайсың деген киши жок (Эл ырлары).

ПӨӨШ (ар.) арамзаа, бузук, кытмыр. Жаткан арам пөөш неме (сүйл.).

ПРЕЗИДИУМ (ор.<лат.) 1. кээ бир мекемелер тарабынан чогулушка, кеңешмеге жол башчылык кылуучу коллегиялуу орган. 2. президиумдун составындагы кишилер. 3. коллегиялуу башкаруунун бир түрү.

ПРИГОВОР (ор.) өкүм.

ПРОБЛЕМА (ор.<гр.) чечүүнү, изилдөөнү талап кылган теориялык же практикалык маселе. 2. ишке ашыруу, чечүү кыйын болгон маселе.

ПРОФЕССОР (ор.) жогорку окуу жайларынын окутуучуларына жана илим изилдөө институттарынын кызматкерлерине берилүүчү илимий наам жана ушул наамга ээ киши. Хирургга мүнөздүү ушул касиетин профессор да баамдаган (М. Сейталиев).

ПРОФСОЮЗ (ор. профессиональные союзы) иштери боюнча мүдөөлөш эмгекчилерди бириктирген массалык уюмдар. В. И. Ленин «профсоюздар — коммунизмдин мектеби» — деп айткан.

ПУД (ор.) 16,38 килограммга барабар салмак чени. Мына ушулардын ортосунда жанагы жети пуддук кап эстен чыгып да калыптыр (Ч. Айтматов), к. бут.

ПУКТА (ир.) 1. күчтүү, бышык. 2. тыкан, бышык, төп адам; бухта м-н бирдей.

ПУЛ 1. акча, тенге. Булбул муунуң эритет, Пул кишини семиртет (ылакап). Кызыл алтын пул алат, Кызматына жараша (сүйл.). 2. кездеме, к. бул.

ПУЛЕМЕТ (ор.) окту тез атуучу автомат курал. Баатыр эл жоону качырат, Фашисттин каны чачылат. Беш атар мылтык, пулемет, Миндеген жоого атылат (Эл ырлары).

ПУРСАТ (ар.) 1. өтм. убакыт, мөөнөт. 2. ынтайлуу учур, оңтойлуу убакыт; бурсат м-н бирдей.

ПУТЁВКА (ор.) бир жакка бараткан адамга берилүүчү официалдуу күбөлүк, жолдомо. Он киши колхоздун путёвкасы менен мурдагы жылы Москва, Ленинградга барып келдик (К. Жусупов).

ПУШТУ (ир.) түш. диал. кызгылт, мала кызыл. Пушту бекен, кызыл бекен көйнөгүн (С. Жусупов).

ПЫК (ир.) текөөр. Короздун пыгы.

ПЫЧАН (кырг.) чөп. Пычан төшөп чөп алачык ичинде, Дем алышат чалгычылар чак түштө (Т. Байзаков):

ПЫАЗ (ир.), к. пияз.

ПЫЯНКЕЧ, к. пиянкеч.

Р

РААЗЫ (ар.) курсант болуу, ичи жылуу, макул болуу. Алмамбет айтып салганы, Алиги турган кырк баатыр, «Акылына бали!» деп, Раазы болуп калганы («Манас»), к. ыраазы.

РААКАТ (ар.) жыргал, куунактык, жан жай табуу. Элине кызмат кылуу — ракат (ылакап), к. ыракат.

РАБАТ (ар.) ат байлаган таш үй. Рабатка жеткен киши өлбөйт. Рабатты салдырган Үкүнүн уулу Ырсаалы (К. Каимов).

РААТ (ар.), к. ыраат.

РАБАЯТ (ар.) 1. илгертеден калган накыл. 2. айтылмыш, уламыш, икая, аңгеме. Ал шарият түзөп, рабаят окутуп отурган жок. Ордого түшөөрү менен миң башылык амалды өзүнө ыйгарды (Т. Касымбеков), к. риваят.

РАББИ (ар.) дин. жаратуучу, алла, кудай, теңир. «Раббин ким» дегенде, Келмеге тилди келбесе, Күрсү менен бир коюп, Сазайыңды бербейби (Жеңижок), Сен андай күйгүч болсон, Үңкүр-Наңкир периштелер Карасакалыңды кара сакалыңан кармап туруп: «раббин ким?» — деп чоң күрсү менен баштан ары салганда эмне арачалап калабың? (Ш. Умөталиев).

РАДИО (ор.<лат.) электр-магнит толкундарынын жардамы менен тыбышты, тамганы, сүрөттү зымсыз таратуу, алуу ыгы. Радио дагы бар кабар берген, Сырт кабарын угабыз алыс жерден (Шамей Токтобай уулу).

РАЖА (ир.) сызгыч, жип, салмоор. Үй салып атасыбы. Мамажан-Бува? — деди Балтабаев саламдашкан соң, ража тартып,

пайдубалына таш тизип жаткан жерге барып тегерете карап туруп (Ш. Абдыраманов); эреже м-н бирдей.

РАЙКОМ (ор. районный комитет) райондук комитет. Райком жагынан уюштурулган райгазетанын рейддик бригадасы декабрь айынын аяк ченинде келди (А. Саспаев).

РАЙИС, РАИС (ир.) 1. башчы, башкаруучу, бийлөөчү, төр ага. 2. өтм. колхоз башкармасынын төр агасы. Райис атамдын сөзүн тынмызын жактаган болуп койду (К. Жантөшев). Мени атайын ээрчитип келгенин эстей койгон раис мага бурула берди (С. Жичитов).

РАЙКАН (ир.) жыттуу гүлдүн бир түрү.

РАЙОН (ор.) 1. область, край же республиканын составына кирүүчү администрациялык-аймактык бирдик. Райондун борборунда жетекчи машина жандап өткөн кыштак сайын жүргүнчүлөр түшүп жатты (А. Саспаев). 2. ири шаардагы администрациялык-аймактык бирдик. Фрунзе шаарынын Биринчи Май району. 3. бир аракет жүрүп жаткан аймак.

РАЙЫМ (ар.) боорукер, кайрымдуу. Адамга райымдуу сонун киши (сүйл.), к. ырайым.

РАКАТ, РАХАТ (ар.) жыргал, жан жай табуу. Данияр обон салганда... жанагынын баары эстен чыгып, мен үчүн анда дүнүйөнү рахаты гана бар (Ч. Айтматов), к. ыракат.

РАКЕТА (ор.<нем.) 1. феерверк же сигнал берүү үчүн колдонулуучу, асманга учуп чыкканда катуу отуну жарык чыгарып, жандап күйүүчү снаряд. Сигнал берүүчү ракета атылган маалга даяр тургула («КМ»). 2. Реактивдүү кыймылдаткычтуу учуучу аппарат. Космос ракетасы биротоло көздөн учуп кеткиче узатып коюп, алигидей ойлогорго кыжаалат болгон тейинче Эдигей жолун узартты (Ч. Айтматов).

РАКЫМ (ар.), к. ырайым.

РАМ (ар.) 1. кум бетине төлгө ачуу. 2. бал ачуу, далы көрүү, төлгө тартуу; ырам м-н бирдей.

РАМАЗАН (ар.) мусулманча ай эсебинде: тогузунчу айдын аты, Орозо айы, к. жарамазан.

РАМАТ тар. революцияга чейин элден алынуучу чыгымдын бир түрү. Раматка саттырып, Тыйынды алды ыстарчын (Эл ырлары). Рамат зындан кара ташындай белден басты (К. Жантөшев).

РАНДА (ир.) түш. диал. жыгач сүргүч курал, жыгач тегиздегич, жылмалагыч курал; иренде м-н бирдей.

РАНЖЫ (ир.) таарынуу, ыза болуу, көңүл калуу, к. иренжи.

РАЦ (ир.) 1. өң, түс, чырай. 2. өтм. көк шибер, майса. 3. түш. диал. боёк; ирен, ырац м-н бирдей.

РАПТА дандырга нан жапкыч калың, чыканакка жеткен кол кап. Нан жапмакчы болуп раптаны кийип аткам (Ш. Абдыраманов).

РАС (ир.) чын, туура; жакшы, к. ырас.

РАСА (ор.<фер.) келип чыгышы жагынан, дене түзүлүшүнөн, тукум куугучтук жалпы белгилери боюнча айырмалуу калыптанган адамдар тобу. Монголоид расасы. Европеоид расасы.

РАСМИ (ар.) 1. салт, ырым, жөрөлгө, каада. Курбу, достор көргөн лип жатат ар жерден, Эл расми, келип келип көргөн, жар көргөн (С. Эралев). Келмек эле зарыктырбай жап теңим, Анын түркөй энесинде бар шегим, Курлай шекшип койду белем жибербей, Ай

ушу эски расмини кантейин (С. Жигитов). 2. закондуу, официалдуу.

РАСПАА (ир.) маскара, шерменде. Анын ичкен-жегени ачылып, эл алдында распаасы чыкты («Чалкан»).

РАСПИСКЕ (ор. расписка) тил кат. Буларды районго жеткирип тапшыр да, расписке алып кайт (М. Элебаев).

РАСУЛ (ар.) дин. ислам дининде пайгамбар, элчи.

РАСУЛУЛЛО (ар.) дин. алланын эл арасына дин таратуу үчүн жиберген элчиси. Ак расулуллонун атынан айтып турам (Т. Сыдыкбеков).

РАСХОД (ор.) чыгым, каражатталган акча.

РАХБАР (ир.) жетекчи, жол башчы, баштоочу (1920—23-жылдары колдонулган термин).

РАХМАТИ (ар.) дин. раматылык, бейиш болгур. Энди, тапсыр... Ибрагимбек, кудайым рахмати кылсын, биздин атабыз (Т. Касымбеков).

РАЦИОН (ор.<нем.) белгилүү убакытта берилүүчү азыктын, жем-чөптүн өлчөмү. Гурттарда, кой короолордо тоюттун рациона жөнүндө Асаналиев да жазыптыр (А. Саспаев).

РЕ (ар.) араб алфавитинде «Р» тамгасынын аты. 200 деген сандын ордуна жүрөт.

РЕВОЛЮЦИЯ (ор.<фр.) коомдун бардык социалдык-экономикалык түзүлүшүндөгү төңкөрүш, бир коомдук түзүлүштүн андан прогрессивдүү түзүлүш менен алмашылышын шарттайт. Улуу Октябрь социалисттик революциясы.

РЕЙД (ор.<англ.) 1. күтүлбөгөн жерден жүргүзүлүүчү коомдук текшерүү. Бизге ишиндин баарын көрсөтүүгө милдеттүүсүн. Бизди рейдик бригада дейт (А. Саспаев). 2. Душмандын ооругуна жашырын барып бүлгүн салуучу жүрүш.

РЕКОРД (ор.<англ.) ийгиликтин эң жогорку көрсөткүчү, эң мыкты натыйжасы. Ак була жана кебезден, Кызылча, жибек дестен. Рекорд түшүм алышкан (Шамей Токтобай уулу).

РЕМОНТ (ор.<фр.) эскирген имаратты, бузулган, сынган механизмди, эскирген кийимди оңдоо. Опера-балет театрынын имараты ремонттолуп жатат («КМ»).

РЕНЖИ (ир.) ызалык, көңүл калдык. Катуу айтып, ренжитип койду (сүйл.), к. иренжи.

РИВАЯТ (ар.) 1. накыл сөздөр. 2. айтылмыш, уламыш, икая. Шарыяттан жол таап берген шум казый эми бул иш шарыятка түздөп, кашкайып туруп, бир риваят окуду (Т. Касымбеков). Ал шарыят түзөп, риваят окутуп отурган жок. Ордого түшөрү менен миң башылык амалды өзүнө ыйгарды (Т. Касымбеков).

РИКША (кыт.) кире, араба; адам сүйрөп жүрүүчү эки дөңгөлөктүү араба. Мурункудай баса албай калдым. А рикша жалдаш экөөбүздүн колдон келбейт эмеспи (К. Жантөшев). Кош дөңгөлөктүү адам ташыган арабаны адам сүйрөйт. Ыраакы Чыгышта рикшаны япондор биринчи ойлоп тапкан дешет. Араба тартат тикилдеген шор маңдай адам (К. Жусупов).

РИСАЛА (ар.) китепче, жобо китеп, чыгарма, к. ыксаали.

РООШАН (ир.) 1. жаркын, жаркырак, жаркыраган. 2. таза, күлгүндөй. 3. өтм. чыгаан, атактуу, ашкан, к. орошон.

РУБАБ (ир.) чертме музыкалык аспап, черткчи. Амир колунун учу менен терс шилтеди эле, ошол замат рубабчы да, бийчи кыздар да жылып чыгып кетишти (Т. Касымбеков).

РУБАЙИ (ир.) төрт саптан түзүлгөн ыр түйдөгү. Сөз кыйышкан жерде бир түрмөк рубайи айтты (Т. Касымбеков).

РУКСАТ (ар.) Бир айтайын сага жөнүмдү, Арстандык кылсаң руксат бер, Эртен ээрчитип кетем Мөөрүмдү («Ак-Мөөр»), к. уруксат.

РУМ, РҮМ, к. урум.

РУХ (ар.) жан, тын.

РУХАНИЙ (ар.-ир.) духовный, ички дүнүйө. Согуш жылдарын ойлонуп отуруп, биздин катардын руханий калыптанышы бүтүндөй алгачкы муундун, согуш жүргөн фронтчулардын таасиринен келип чыкты деген ишенимге келем. Ал тууралуу көп айтса болор эле (Ч. Айтматов).

РУХИЙ (ар.-ир.) 1. жан. 2. ички дүнүйө. Адам өндүрүштө алдыда болуу менен бирге саясатта да, рухий турмушта да алдыңкылардан болууга тийиш (Ш. Абдыраманов).

РҮКҮ (ар.) дин., к. рекет.

РЫНОК (ор.<пол.) товар алмашуу, сатуу чөйрөсү, орду. Дүйнөлүк социалисттик рынок.

РЮКЗАК (ор.<нем.) далыга асынып жүрмө атайын жасалган баштык.

С

СААБА I (ар.). Саабалар жар болуп, Баккан Током келгенби (Токтогул); сакаба м-н бирдей.

СААБА II, САБА (ар.) таң заары, таң кулан өөк кези. Сааба чымчык мен болот, Саар туруп сайрасам (Эл ырлары).

СААДА (ир.) барпайган калын бутактуу кара жыгач. Айылдын астында ак жардын колтугундагы түбүндө кара көз башаты бар чоң саадала жалгыз сутак сайрайт (Т. Касымбеков).

СААДАК (кырг.-монг. саадаг) жоо жарагы, аткыч курал. Саадак огуң кармалап, Кылычтын мизин жалмалап, Антын кылып калды эми («Манас»).

СААДАТ (ар.) 1. бакыт, таалай, ырыс. 2. кубаныч, жыргал.

СААДЫК, САДЫК (ар.) чынчыл, ачык.

СААЛ (ар.) бир аз, бир пас, кичине. Бек, деди саал мукакта-на... биз күрөшкө жараксыз экенбиз го али? (Т. Касымбеков).

СААР (ар.) 1. таң дык салган кез. 2. таң агарган маал. 2. дин. орозодо эртең менен күн чыга электе ичилүүчү тамак; заар, зоор м-н бирдей.

СААТ I (кырг.-монг. саад) бөгөт, келерги, тоскоол, кырсык, каргаша. Саат-сабырдан тышкары болсок эртең барабыз (сүйл.).

СААТ II (ар.) 60 мүнөткө барабар убакыт бирдиги жана убакытты билдирүүчү механизм, тетик. Саат күндүзгү бирде дем алыш болот (сүйл.). Алтын саат. Кол саат.

СААТТАМА (ар.-ир.) эск. убакытты билдирүүчү механизм. Колуна байланган сааттамасы болор эле (сүйл.).

САБАК (ар.) 1. таалим алуу, үйрөнүү, окуу. Балким, ошондуктан сабакты дуруссураак билген да мен элем (Ч. Айтматов). 2. өтм. үлгү, тажрыйба. Ошол жеме мындан ары ага сабак болот (сүйл.).

САБАТ (ор.) 1. кат таануу, окуй-жаза билүү. Чоро сабаттуу

эле, жаштардын сабатын ачып, кат таанытты (Ч. Айтматов). 2. маалыматтуу, окуган. Ар ким барып окуса, Анын ачылбайбы сабаты (Эл ырлары).

САБИЗ (ир.) 1. жашылча өсүмдүк. 2. зардек. Сабизи көп, майлуу паллоо.

САБИЯ (ар.) 1. жаш бала, бөбөк. 2. түш. днал. уул, эркек бала.

САБЫН (ир.). Калбаны түндө салбайын, канга сабын болбоюн («Манас»); сабын, забур м-н бирдей.

САБЫР (ар.) 1. токтоолук, чыдам. Сабырдын түбү — сары алтын (макал).

САВАЛ (ар.), к. собол.

САГАНА (ар.) курбу, текче, кашат. Сагана кылып койдуруп, Таманын терең ойдуруп, Қазыга кепин бычтырып, Қалың элди чакырып («Қурманбек»).

САГАСА (ир.) чекенде. Сагаса күлүн салдырган, Тартса кумар кандырган, Насыбайды алышып, Алаканга салышып («Манас»).

САГДИЯН (ир.). Сол капталындагы иймекей кара мурут, суусар тебетей... кемер кур, сагдиян жалтырак өтүк жаш жигит Дүр экенин болжоду (Ш. Бейшеналиев); сактыян м-н бирдей.

САГЫР (ар.) 1. жаш бала, кичинекей бала. 2. жетим, томолой. Биринчи күнү барганда, Байкуш сагыр жетим деп, Ал-жайымды суралды (Барпы). Жалгыз эжемен башка эч кимим жок сагыр элем (К. Жантөшев).

САД (ар.) араб алфавитинде он жетинчи тамганын аты. 90 деген сандын ордуна жүрөт.

САДА (ир.) жөнөкөй, жоош, момун, коңур. Серкеси жок сада кой, Айдап келдиң, Буракжан (Эл ырлары).

САДАГА (ар.) 1. кол кайыр. 2. дин. ооруган адамга атап же бир кырсыктан калас болууга арнап союлган мал (көбүнчө улак). Ар күнү Бокмурун аман түнөсө, Алты эркеч, төрт улак, Садага чаап койчу экен («Манас»). 3. өтм. «сен үчүн мен курман болоюн» деген мааниде жалынуу. О, садагам... Садагам... ай — деп эчкирип боздоп келе жатты бирөө (Т. Қасымбеков).

САДЫК (ар.) чынчыл, ак ниет, ачык-айрым.

САЖДА (ар.), к. сежде.

САЗ I (ир.) жакшы, соңун, укмуштуу. Экөөбүз атка коңгону, досум, Абал бир баар жаз эле, досум, Адыр-түз маала саз эле, досум (Барпы).

САЗ II (ир.) түш. днал. музыкалык аспап, чертмек (дугар, тамбур ж. б.).

САЗА I, САЗЕ (ир.) өтүнүч, колко, сурап калуу. ...эртеби-кечпи көңүл суутун, сазе сындырып, сени таштап кетпеген бу дүйнөдөгү чынныгы ишенимдүү дос экөө гана: бул — эмгек жана китеп (К. Сак-танов). Кантели, өзүң мынча сазе кылып келип калган соң, аракет кылалы жабыла (Т. Қасымбеков).

САЗА II, САЗАИ (ир.) жаза, жазалоо, азабын колуна берүү. Баштап алып келем деп, Буруттардын сазайын, Болушкан жерде берем деп («Манас»).

САЗАНДА (ир.) 1. чертмекчи, комузчу. 2. чертмекке кошулуп обон салуучу адам.

САЙРАН (ар.) 1. сейил, тамашага чыгуу. 2. даң салуу, шапар тебүү. Күндө сайран кылып жашаган ордо кишилері: оюну, шаа-

ниси болбосо ордо болобу дешип, артык баш зооктордун тыйылышына ыраазы болушпады (Т. Қасымбеков).

САЙЫП (ар.) өз, кожоюн.

САЙЫПБУРУШ (ар.-ир.) өтө чыгаан, ааламга аты чыккан (көбүнчө мурда «Сахиб хуруж» деген сыпат Темирланга, Искендер Зулкарнайыга, Чынгызханга, кийин баатыр Манаска да карата айтылган). Қалыппадан кат алган, Он эки пирге кол берген, Муну менен эр Манас сайыпбуруш атанган («Манас»).

САЙЫП ЖАМАЛ (ар.) өңү сулуу, келбети келишкен, сулуу.

САК I (ар.) ден соолук, ден соолук мыкты болуу. Бала-бакиралардын дендери сак турабы?

САК II (ир.) түш. днал. коңч, өтүктүн коңчу.

САКА (кырг., эск.) тоголок нерсе, жумалак нерсе (илгери шайлоо убагында добуш берүү ордуна шайлоочулар кутуга тоголок нерсе сала турган. Түштүктө «сака», түндүк кыргыздарда «чар», ор. «шар»). Тымсызын мал, акча топтошуп, шайлоодо сака таштачу элүү башыларды паралаш үчүн ага жардам да көрсөтүлгөн (Ж. Мавлянов).

САКАБА I (ар.) 1. жолдош, жөкөр, дос-жар. 2. дин. Мухаммед пайгамбардын черүүсү, жан-жөкөрлөрү. Сакалын бурап толгогон, Атаңды сакабалар колдогон («Манас»); к. саба I.

САКАБА II (ар.) кол-кайыр, садага; бершен, айкөл.

САКАРА (ар.) 1. талаа, кең мейкин. 2. чөл, эрме чөл.

САКМАНЧЫ (ор.-кырг.) жаңы туулган козуларды багуучу адам. Бир короо койго экөө эмес, аз болгондо жети сакманчы керек (Ч. Айтматов).

САКОО (ар.) 1. маңка (кулундун оорусу). 2. чулдур, тили келегей.

САКТЫЯН (ир.) кой, эчки терисинен боёлуп жасалган булгаары. Сабам сулуу болсун деп, Сактыяндан жасаткан (сүйл.).

САКҮН (ар.) 1. тынчуу, кыймылдабоо. 2. үнсүз тамгалардын үс-түнө коюлуучу көзөнөкчө (Ö) белги.

САКЪ (ир.) 1. ит. Жортуп жүрүп сакъ келип, Сырдаш болду мышыкка (А. Чоробаев). 2. түш. днал. ит жылы.

САКЫНА (ир.), к. сахна.

САКЫТ (ар.) 1. түшүү, алынып салынуу. 2. кутулуу, милдетти аткаруу. Ушул сөздүктү бүткөрсөм, мен мойнумдагы милдеттен сакыт болом (сүйл.).

САЛ (ир.) 1. бириктирилип, дарыялардан, өзөндөрдөн агызылган карагайлар. Сал агызуу. 2. кеме, чоң кайык.

САЛАВАТ (ар.) дин. кудай ырайым кыл, кудай колдо! Салават! Өч түгөндү. Салават! Салават! Оор абалдан өтүп, эл жеңилдене калды (Т. Қасымбеков).

САЛАБАТТУУ (ар.-кырг.) шандуу, каадалуу, улук кишиче. Кээде Саадат салабаттуу, иштер жөнүндө билгичтик менен сүйлөйт (Ч. Айтматов). Азыр башкарманын бет мандайындагы бактыи так ортосуна салабаттуу эстелик тургузулду (М. Абдукаримов).

САЛАКА I (ир.) даам, шире. Саруудан чыккан бөбөгүм, Салам берип ырдачы, Салаканды көрөйүн (Токтогул).

САЛАКА II (кырг., эск.) жолто, кырсык, каргаша, зыян, зала. А чыгым-чугум жагынан жарым чака салака тийгизбей (К. Жантөшев).

САЛАМ (ар.) 1. куттуктоо, жүгүнүү, амандашуу, учурашуу. 2. тынчтык, бейпилдик, амандык. Көк өтүктүн өкчөсү, Көп айт-

тырам саламды, Айдаркандын Көкчөсү («Манас»). Агай, Ленинге салам бергенде кол кармаштыңыз беле? (Ч. Айтматов).

САЛАМ-ДУБА (ар.) 1. амандык айтуу, тынчтык тилөө. Барыңарга Байымбет, Салам-дуба деди эле (Тоголок Молдо). 2. өтм. белек.

САЛАМ КАТ (ар.) ал-абал сураган жазуу, амандык тилеп жазган жазуу. Айттып салам кат жазам, Ашка келбей койбосун (Тоголок Молдо).

САЛАМАТ (ар.) аман, соо, ден сак. Саламат барып, сак келгин, Сагындырбай бат келгин («Манас»).

САЛАМКЕШ (ар.-ир.) түш. диал. саламчы, тамак андыган адам, жан бакты. Кыйла жерден саламкеш, Келген окшойт бозого (Токтогул).

САЛАР (ир.) 1. башчы, жетекчи, улук. 2. картаң киши, абышка. Сен салар да, мен салар, Атка чөптү ким салар (макал).

САЛИКА (ир.) 1. даам, ширин, маза. 2. ээндүүлүк, тууштуулук. Бейсалика сөз айтса, Адамдын көңүлү кир табат (Барпы); салака 1 м-н бирдей.

САЛООМ АЛЕКИ, САЛООМ АЛЕКЖУМ (ар.) 1. сизге (сага) тынчтык болсун. 2. амансызбы, аман турасызбы, амансыңарбы. Салоомдон салоом алейкум, Кол куушуруп турабыз («Манас»).

САЛТАНАТ (ар.) 1. акимдик кылуу, бийлик кылуу, эл бийлөө. 2. өкмөт, султандык. 3. өтм. шаан-шөкөт, шандуу чогулуш. Сары казы, кыйма жал, Салтанатын карап ал («Манас»). Санасам сансыз жемиши, Салтанат курган жер ушу. Кыйышпас тууган болушкан, Кыргыз менен орусу (А. Дегенбаева).

САМБАЛ (ир.) топурак жана башка нерселер салып ташыгыч. Самбалдап топурагын алып турат, Көтөрүп арабага салып турат (Барпы). Көтөрдүм темир самбалын, Көрө албай элди зарладым (Токтогул); замбил м-н бирдей.

САМБИ ТАЛ, СОМБУ ТАЛ кызыл тал, бутактары салбырап турган тал. Шарга чарпылып, желсиз тунук термелип турган кызыл жалбырак самби тал элестеди (Т. Касымбеков). Сомбу талды кыйып алып, кабыгын аарчыбай туруп кургатат. Бүрдөн турганда кыйылса, дарактын ичи көңдөйлөнүп кетет да, жыгач жарылма болуп калат (А. Акматалиев).

САМОЛЕТ (ор. сам — өзү, летать — учуу) абакан оор учуучу аппарат, аэроплан. Асмандан учкан самолёт, Чартылдайт огуң чачканда, Кубанчым толду ичине, Талаалап немец качканда (Эл ырлары). Самолётко отургандан кийин Дыйканбектин жолду катар ойлогону жалгыз гана кызы жөнүндө болду (А. Стамов).

САМООР (ор. самовар) ичинен от жагылып, чайлык суу кайнатыла турган идиш. Самоору алтын, жез, калай, Сандыргасы бир далай (Эл ырлары). Күйөөсүнүн баш көтөрөр маалын күтүп Үкү бала эки-үч ирет самоор жаңырттып чай кайнатты (Ч. Айтматов).

САМПАР (ар.) кар, сары кар. Чаар асмандан кар сампарлап, аттардын ысык соорударына түшөр менен эрип атты (Ч. Айтматов). Дагы эле сампарлар күрөң уйдун кирпигинен эрип, мурдунун үстүн ого бетер кирдетет (Ш. Садыбакасов); зампар м-н бирдей.

САМЫН (ир.) кир кетиргич зат. Баштыгында гезиттин айрыгына оролуу бир ууч татты, жолдо келатып аялына деп алган бир байлам жоолук, алып-сатарлардан тапкан эки кир самын бар эле (Ч. Айтматов).

САНАМ, САНАМА кооз сайманын бир түрү, ошондой сайма менен

кооздолгон буюм. Санам менен дүрүө, Сан жыбылган дүрүө. Бейкасамдан беш жүзү, Бир бирине окшобойт («Манас»).

САНДАЛ I (ир.) этн. кол, бут жылыткыч (жерди чуңкур кылып оюп, ага жыгачтын чогуң салат. Үстүнө төрт бурч жапыз үстөл коюлат, анын үстүнө жууркан жабылат. Тегерете отургандар колду-буттарын салып жылытышат). Бай бутун ичкерилетип, сандалга эбөктөдү. Хасанжан сандал үстүнө тасторконду жайып, колго суу берди (М. Абдукаримов). Капшыт жакка сандал салып коюптур, Оору-соону ылгамакпы кыш айы (Т. Байзаков).

САНДАЛ II (ир.) эфир майы алынуучу жыгач.

САНДИ (ир.) арасына алтындуу жип жүгүртүлгөн жибектин бир түрү. Ак санди экен топосу, Эшен берсе кадыр шарт, Айлы-бир түрү. Ак санди экен сопосу (Токтогул).

САНДУГАЧ сайроочу чымчык, булбул, сайрагыч кучкач. Муса менен Калмурат, Ырдаса булар сандугач (Тоголок Молдо). Күздүн бул сандугачы (сүтөк) бирде көңүл эргип көтөрүңкү, шандуу, мукамдуу үнгө салды (Т. Касымбеков).

САНДЫК (гр.-ар.) абдыра, үкөк. Келишимдүү сыр сандык. Сатып алдым базардан (Тоголок Молдо). Тил — ойдуң сандыгы (макал).

САНДЫКЧА (ар.-ир.) 1. кичине үкөк. 2. үкөк сыяктуу.

САНЖАП 1. кооздук, сайма, чачы, жээк. 2. тартип, ирет, кынап, кастар. Сарайды санжап кылдырып, Санаасын кашкөй тындырып («Манас»). Асыя өзү терисин, Өзөк кылган булдурсун. Санындалып көрдүргөн, Санжап менен өрдүргөн (Тоголок Молдо).

САНЖЫРА (ар.) 1. бутактуу дарак. 2. өтм. укум-тукум тарыхы, ата-баба тарыхы. Санжыра сөзгө кулак сал, Калтырбастан чачы, ата-баба тарыхы. Башынан эле, анда Койчуман жаш бала, уулдасын (Жеңижок). Башынан эле, анда Койчуман жаш бала, уулдасын (Жеңижок). Башынан эле, анда Койчуман жаш бала, уулдасын (Жеңижок). Башынан эле, анда Койчуман жаш бала, уулдасын (Жеңижок).

САНЖЫРГА (кырг.-монг. санжалга) кооздук, жасалга. Сабыр кылса бир ишке, Салмагы оор жерге тең. Санжыргасы элимдин, Сары-Арка тоо белге тең («Манас»).

САНИТАР (ор.<лат.) медициналык кенже кызматкер. Сарала чымчык болсомчу, Сайрап талга консомчу. Сагынбай бирге жүргөтөгө, Санитарка болсомчу (Эл ырлары).

САНИТАРИЯ (ор.<лат.) коомдук тазалыкты, гигиенаны сактоо чаралар системасы.

САН КАЗЫНА (монг.-ар.) алтын, күмүш, мүлк, байлык. Айла-напыйн энекем, Баардыгы сенсин берекем. Теңиз атам өлгөндө, Сан казына дунүйөм, Чачып келген экенсин («Семетей»).

САНТАЛАК (ир.-ар.) аялы талак. Аскери арбын токтолуп, Атышкан болуп санталак («Манас»).

САНТАШ, САҢТАШ (ир.-кырг.) өтм. Каркырааны бери жагындагы эки жерге үйдүлгөн таш дөбө. Санташтын бирин археологдор казып, астын аңтарышты (сүйл.).

САҢГИ (ир.) түш. диал. 1. таш, таштан жасалган. 2. көр үстүнө коюлган таш. Саңги моло.

САҢГИЛ (ир.) 1. салмактуу, оор, олдойгон. 2. таш, таштуу. О тоо, бу тоо, ортосунда — саңгүл тоо (табышмак: жообу — та-рара).

САҢЗА (дун. сяньзы — селде нан) селде нан. Үстөлдүн үстүнө тоодой саңзалар коюлган (сүйл.).

САП I (ар.) таза, нукура, чыныгы. Сары талдан сайдырган, Талым калды Бээжинде. Сап алтындан курдурган, Тагым калды Бээжинде («Манас»).

САП II (ар.) 1. катар, тизилген. 2. өтм. жол, ырдын жолу. Чабыттап жем издеген ак барчыдай, Үйүмө эки-үч сап ыр таап келем (А. Осмонов).

САП III (ар.) өтм. түгөнгөн, аягына чыккан, арылган. Алдына келген адамды, Күнөөсүнөн сап кылды (Токтогул). Тирүү-түктө ыбырсыган көр оокат деген бар, ырайымсыз убакыт бар. Алар акыры жер үстүнөн сап болгон жакындарынды да унуттурат экен (С. Жигитов).

САПАЛ I (ир.) карапа, чоподон күйгүзүп жасалган ички. Башым сапал кесседей зыңкылдап, чеке тамырларым солкулдап... (Ж. Мавлянов).

САПАЛ II (ар.) 1. чөгөт, басмырт. Жалгыз перзент мандайыма кармаган, Тапканымдан баарын ага арнагам. Картайганда кыйын экен кайгы оту — Санаам сапал... кырсык тооруйт сандаган (Т. Байзаков). 2. пас назар, жек көрүнүч. Ашырбай деген эме малдарын туягын санап, аларды жанынан ашык көрөт. Жылыга ичим деп ийрейип, ооруп калат иш убагында. Эй, жан сапид, тиги ма-ландан сат. Курорт-мурортко барып дарылан, дейм. Ашырбай бол-со, иш калып атпайбы дейт (И. Сулайманов).

САПАР I (ар.) 1. жол, саякат, жортуул. Ал эми ак сапарын ачылсын, жоодураган көзүңдөн айланайын (Ч. Айтматов). Сапарынын узактыгын ойлоп, жол азык алмак болду (К. Канов). 2. өтм. өлүү, каза жетүү. Асый өгүз терисин, Өзөк кылган бул-дурсун. Аны да бир жол карайын, Сапарым жакын келгенде, Канышым ошондо көзүм жумайын («Манас»).

САПАР II (ар.) мусулманча ай эсебинде — экинчи айдын аты. Сапар айында жолго чыктык (сүйл.).

САПАТ (ар.) 1. заттын же иштин ички касиети. Бул көмөчтүн баары май, Ичи толгон сары май. Сапаты артык, карачы, Адам са-да жок бир байкуш (сүйл.). 2. кебете, кешпир. Адам сапатын-САПСАЛГА (кырг.-монг.) кыскач, кыстыргыч; атты быча тур-ган жаак жыгач. Ак еркекти алам деп. Жайы келсе Көкчөнү, Сап-салгалап салам деп («Манас»).

САПСАҢКЕ (ор. овсянка) сулунун унунан жасалган бозо. Сап-саңке деп бозону, Салып ичкен ошону (сүйл.).

САР, САРЫ (ир.) 1. баш. 2. өтм. убайым. Мойнуң кылдай ич-керет, Сар оору мээнет дарт менен (Токтогул). Алда кандай бо-лог деп, Ач-арыктар сар-санаа (Тоголок Молдо).

САРА (ир.) 1. таза, мыкты, таңдамал. Ат-Башы, Нарын ара-жер, Аксай, арпа сара жер (Тоголок Молдо). Шоорук кандын ба-ласы, Ургаачынын сарасы («Манас»).

САРАЙ (ир.) 1. үй, турак үй. Каныкейдин ак сарай, Каалга-темир, сом калай, Салтанаты бир далай («Манас»). 2. өтм. жүр-булак ар жагында безилдейт (А. Токомбаев). 3. өтм. мал короо; жаяндар туруучу имарат. Кампада да, сарайда да өчпөс шамдар

САРАЙБАН (ир.) жүргүнчүлөр, кербендер токтой турган үйдү кармаган адам.

САРАМЖАЛ (ир.) 1. тыкан, таза кармалган. 2. чарба, тири-

чилик. Үйүнүн ичин саймалап. Сарамжалы артылат (Токтогул). Саядыргалуу Жаңылды, Сарамжалы шай өттү (Тоголок Молдо).

САРАП I (ир.) соот, чарайна; ок, найза өткүс кийим. Сакалы-нын кайраты, Сарапты тешин өткөндөй («Манас»).

САРАП II (ир.) түш. диал. акча алмаштыруучу, акча майдалап туруучу адам.

САРАП III (ир.) түш. диал. жан устун, чабактар коюлуучу ус-тун. Бала так секирип кийиктерге аралашып кетти. Ал жүрүп оту-руп устундары жез, сараптары күмүш... үйгө кез келди («Кыргыз эл жомоктору»).

САРАТАН I (ар.) түш. диал. жыл эсебинде төртүнчү айды аты (22-июнь менен 21-июлга туура келет). Саратанда эрибей, Кө-гөрүп белде муз жаткан (Барпы). Суу сугарып, арык чаап, Сара-тан чөлдү жайлаган (Тоголок Молдо).

САРАТАН II (ар.) май айында учуп чыга турган сары коңуз. Жер ээн, кыштак ээн, саратан чызылдап, үлп-үлп этип, ысык ке-рмисел гана жортуп турду (Т. Касымбеков).

САРБАЗ (ир.) 1. Кокон кандыгынын убагында: атчан черүү. Сарбаздар дуулдап алик алышып, сыпалык үчүн колдору боорун-да таазим кылган болуп калышты (Т. Касымбеков). 2. аскер, че-рүү, кошуун. Суу боюна түшүп аттардын жонун сергиткиле. Сар-баздар белин чечсин (Ш. Садыбакасов).

САРБАН (ир.) 1. түш. диал. төөчү, төө кайтаруучу. Сайдын сары талы бар, Сарбандын катар нары бар (Эл ырлары).

САРБАП (ир.) 1. барча, жибек кездеме. 2. алтын, күмүш жип аралаштырып токулган кездеме. Кан Көкөтөй өлгөндө, Замзам ме-нен жуудуруп, Сарбап менен буудуруп («Манас»).

САРБАР (ир.) түш. 1. башчы, жетекчи, көсөм. 2. ээ, кожоюн. **САРГИЛДЕН, САРГЕРДЕН** (ир.) 1. башы маң болуп, башы айла-нын калган; тентиреген. Эли-журттан ажырап, болгон.

САРГИЛДЕН болуп кууралым (Токтогул). 2. азап чеккен, кайгы баш. **САРДАЛ** (ир.) али, балбан, бөкө, баатыр. Журт бийлеген сар-далдан, Билеги жоон балбандан («Манас»); зардал м-н бирдей.

САРДАР (ир.) кошуун башы, черүү башчысы. Сардар башчы бирөө бар, Сарала туусун колго алды («Манас»).

САРДЕК (ир.) 1. сабиз. 2. өтм. сапсары. Сардектей кой көндү эки аял шашпай талкалады (Ш. Садыбакасов); зардек м-н бирдей.

САРЖАН (ор. сажень) эки метрден астам узундук чени. Менин алдымда, жыйырма саржандай жерде бутун салаңдатып, эшек мин-ген бирөө кетип бара жатты (М. Элебаев).

САРКЕР (ир.) түш. диал. аскер башы, кошуун башы. Саркер-лерин сап кылып, Таш-Котонун талкалап, Качын тоого кан Шоо-рук, Кара жанын калкалап («Манас»). Шералинын оң колтугунда Нүзүп, сол колтугунда Мусулманкул, артында казый, шаардагы аскерлердин саркери (Т. Касымбеков).

САРКЕШТЕ (ир.-кырг.) күмүш, алтын жип аралатып сайма аскерлердин саркери (Т. Касымбеков).

САРКЕШТЕ (ир.-кырг.) күмүш, алтын жип аралатып сайма аскерлердин саркери (Т. Касымбеков).

САРМЕРДЕН (ир.) 1. тойду, зыяпатты башкаруучу; топ ба-шы. 2. өтм. зыяпатта, тойдо ырдоо же күлкүлүү аңгеме куруу. А бул жакта комуз кылы дирилдеп, Шаңк дей түштү тойдо ыр-далчу сармерден (С. Эралиев).

САРП I, САРФ (ар.) сөз түзүлүшү, тыбыштардын айтылышы, сөз өзгөрүшү жөнүндөгү илим (морфология, 1919—24-жылдары

колдонулган термин). Сарп окугандардын бардыгы шарыят айтат эмеспи (А. Токомбаев).

САРП II (ар.) чыгым, каражат, акча жумшоо. Көп акча сарп кылып атып, бир жакшы үй салды (сүйл.).

САРПАЙ, САРПАЙЫ (ир.) 1. кийит, сыйлуу адамга кийгизилген кийим. Сүйүнчүсүн мол берди, Жан башына тогуздан, Сарпай кымкап кийгизди (Тоголок Молдо). Ээ, ушул эле Куттук-Сейиттиндеги Кыяз кызыл кулак, — деди чабарман. — Ал кыздын сарпайын камдап берип жүрбөйбү (С. Өмүрбаев). 2. жабуу, жамыңчы. Эгер Қаныбекти кармап берсеңиз, сарпайылап ат мингизем (К. Жантөшев). Коңур күздүн акыркы айы жаңырып, Тоолор эчак кыш сарпайын жамынган (Т. Байзаков).

САРПООЧ (кырг., эск.) жараларды же өлүктү атка мингизип, алыс жерден алып келүүнүн ыкмасы. Илгери көчмөн кыргыздарда алыс жерде өлгөн адамды бабалары көмүлгөн көрүстөнгө алып келип коюу адат болгон. Чубама татаал жолдо өлүктү кадимкидей кийиндирип, атка мингизип, эки колтугуна эки балдак, ээине бир балдак бекитип, эки киши жандап, өлүктү алып келүү — сарпооч деп аталган. Тиги өлгөн Маманы өнөрүп, берки экөөнү сарпоочтогула, калганын жүргүлө жылкыга, — деп Корчу нүн жардамы менен мына ушул үнкүргө жаралуу, чала жан балзидей берди (С. Өмүрбаев).

САР-САНАА (ир.-кырг.) башты катырган ой, учу-кыйыры жок башты чатыган ой. Эненин көзүнө жаш ирмеле түштү. — Иштеп жүргөндө го билбей калам, анан үйгө келсем эле ичим анылдап, сар-санаа тумуктурат (Ч. Айтматов).

САРСАҢ (ир.) 1. жөөлүү, эснен тануу. 2. мээ оорусу, көк мээ болуу. 3. өтм. кенгирөө, баш маң болуу. Сарсаң болду сен үчүн Алтын башым, өзгөчөм. Көрүнбөсөң татыбайт, Ичкен ашым, өзгөчөм (Барпы).

САРТАРАШ (ир.) түш. диал. чач тарап; чач, сакал-мурат алуучу; чачтараш м-н бирдей.

САРУРАТ (ар.), к. зарурат.

САРФ (ар.), к. сарп I.

САРХАНА (ир.) коркуратма чылымдын тамеки салгычы. Колундагы камыш найлуу, карапа сарханалуу чылымды Зиядаханга берди (К. Жантөшев).

САРЫ I (ир.) башчы, аким, эл бийлөөчү. Угаар элек карыдан, узун кулак сарыдан (ылакап).

САРЫ II (кырг.) ышкын түптүн, алтындын, жездин өңүндөй бутактары. Теректин барки сары — Көрүнбөйт темгил кара ры бүт сапсары. Табият өңдөн тайды — болду сары. Токой садалгалса кайың, чыргай. Бир гапа өрүктардын жалбырагы, өрттөнөт түнөп, чөп чыкпай калган журт. Сары журт — мал көп акча. Сары оору — 1. сарык; 2. баш каткан оору, түпсүз убайым. Сары санаа — башты чатыган санаа. Сары өзөк, сары колко — катжел. Сары таман ат — жорток, жорткуч ат. Сары кыр үймөк — узунча бийик үйлөгөн чөп. Сары из (ир.-кырг.) — башкы из. Сары

изине чөп салуу (ылакап). Сары карын бээ — үч-төрт жолу туу-ган бээ.

САТАҢ (ир.) түш. диал. 1. келишимдүү, келбеттүү, сулуу. 2. сыланкороз, кооз кийинген. Сатаң окшойт, көшүлүп, Эси-дарты талмакта (Тоголок Молдо). Ошол дүкөндүн батыш жак колтугундагы короодо Асалхан дей турган сатаң катын турат (К. Жантөшев).

САТИЛ, САТИЛЕ (ар.) 1. чака, челек. 2. түш. диал. өтм. чайдоос, эмалдуу чөөгүн. Узун айбандын бир четиндеги үч оттук газ плитанын биринен көк сатиле чайнек да керели-кечке түшпөйт (Ж. Мавлянов).

САТИН (ор.) кездеменин бир түрү.

САХНА (ир. сахне) театрдын, клубдун оюн коюлуучу, концерттик номерлер аткарылуучу секиче аянтчасы. Бубусара жаш болсо да сахнадагы кыймыл-аракетинин артыкчылыгы, бий искусствосуна берилген бөтөнчө жөндөмдүүлүгү менен өзүн көрсөтө баштады (К. Кумушалиев).

САХИЯ, САКЫ (ир.) берешен, март. Сарандык кылган бакылдан Сахияк кылган март артык (макал).

САЯ (ир.) 1. көлөкө. Саянда сан журт корголот Капталы жазы кайыным («Манас»). 2. өтм. коргонуч, калканчы. Силер го таянганым, менин саям (А. Токомбаев).

САЯБАН (ир.) 1. арабадагы көлөкө чатыр, чүмбөт. Чу коюуга даяр турган саябанга чыга баштадык (М. Абдукаримов). 2. түш. диал. чатыр, кол чатыр. Алты миң киши тим баткан, Саябандуу чатыры («Манас»). 3. көлөкө жай.

САЯК (ар.) 1. жолоочу, сапарга чыккан адам. 2. өтм. жалгыз жүргөн, өзүнчө каңгып жүргөн адам. Саяк жүрсөн — таяк жээрсин (макал). 3. кыргыз уруусунун аты.

САЯКАТ (ар.) эл кыдырып, жер кезип кетүү; эл, жер көрүү үчүн сапарга чыгуу. Жанаиддин Көкөтөй, Саякат кылып жүргөндө, Кайыпчынын белинен, Бокмурун деген баланы, Талаадан таап алыптыр («Манас»).

САЯПКЕР (ар.-ир.) күлүк ат таптоочу, күлүк байлоочу (өзб. сахибкөр — билгич, каз. сайпкер, саяткер — күлүк таптагыч). Саяпкердин колуна, Мүнүшкөрдүн торуна. Бозум түлөк куш келет, Азамат эрдин колуна (Эл ырлары). Ат байлаган саяпкер, Ар өнөрлөн талапкер (Токтогул).

САЯСАТ (ар.) эл аралык мамилелерде, башкаруу ишинде өкмөттүн, партиянын же коомдук топтун туткан жолу, жүргүзгөн иши. Ички саясат, Тышкы саясат. Калк күндөлүк турмушунда саясат менен таанышып туруу керек. Аны тааныштыра турган «Эркин-Тоо» газети («Эркин-Тоо»).

САЯСИЙ (ар.-ир.) саясатка байланыштуу. Саясий маселелер. **САЯТ** (ар.) 1. аңчылык, илбээсинге аң кылуу. Кырк чоросу канында, Ит агытып, куш салып, Саят кылган жеринде (Тоголок Молдо). 2. өтм. тор менен белестен куш же бүркүт күйүү. Саят Төлөк жаш бала, Ак жибектен тор алып, Ак көгүчкөн тир алып (Фольк).

СВОДКА (ор.) жыйынтыктап берилген кыскача маалымат. Эгни чабуунун жүрүшүнүн сводкасын кенсеге алпарып кел — деди бригадир («КМ»).

СЕБЕП (ар.) 1. негиз, шылтоо. Ышкынаалынын уктап кетиши — не себеп бар, кечеге түнү үйүнө конок келген (Н. Байтемиров). 2. түрткү. Ашырды кенде иштеттирип, өнөр жолуна салууга ошол

СЕР ЭСЕП, САР ЭСЕП (ир.-ар.) сараң, битекарын, тарык, битиреген.

СЕРАП (ир.) 1. сууга канган, кана сугарылган. 2. өтм. мол, көп, толгон. Мал серап эле (сүйл.).

СЕРЕПЧИЛЕ (кырг.-монг. саравчлах) алаканды чекеге калкалап кароо. Кызылдан жибек көйнөгүң, Серепчилеп мен карайм, Көрүнбөйсүн, дүйнө күн (Эл ырлары).

СЕРЖАНТ (ор.-фр.) кенже командирлик составга берилүүчү наам жана ушундай наамы бар киши.

СЕРТ (ир.) 1. кыртыш сүйбөө, жактырбоо, салкын кароо. 2. өтм. өңү суук, райы жаман, өңү жаман. Энесиз жетим деген эңеле суук, серт экен (А. Убукеев).

СЕССИЯ (ор.-лат.) кээ бир коллегиялуу же өкүлдүү бийлик органдарынын заседаниеси. СССР Жогорку Советинин сессиясы ачылды.

СЕТЕР (кырг.-монг.) 1. этн. ыйык кылып эркин коё берилген мал (мунун этни да жебейт, жүнүн да албайт, калмак-монголдордо да ушул сыяктуу мааниде). 2. өтм. өңү суук, кебете-кешпири жаман.

СИАН ак кодол, дары өсүмдүк. Мен аны сиан деймин, кыргыздар ак кодол дейт экен (К. Жантөшев).

СИГНАЛ (ор.-нем.) жарык, добуш аркылуу кабар, буйрук, команданы билдирүүчү шарттуу белги. Мадиев директордогу жайсыздыкты байкады. «Да-а алгачкы сигнал милдетин ушул да аткарат. Калганын коё туралы» деп ойлонду да башка сөзгө көчтү (А. Саспаев).

СИЙДИК (ар.) кайрат, эрдик. Сийдиги булут айланды — коркук, кайраты булуттай тарап, житип кетти.

СИЛОС (ор.-исп.) 1. тоют ачытылуучу ороо. 2. ачытып жасалган тоют. Уйлар короодо эрине басып, чачылган силосторду терип маңкайшат (А. Саспаев).

СИРКЕ (ир.) уксус, ачык суу, кычкыл суюктук (ак серке).

СҚЛАД (ор.) түрдүү нерселерди сактай турган жай, имарат. Колхоздун мүлкү склад, Колума алдым тетрадь. Капалуу көңүл ачылысы, Кат жазып турсаң батыраак! (Эл ырлары).

СЛЕТ (ор.) кандайдыр бир массалык уюмдун, кесиптеш адамдардын өкүлдөрүнүн чогулушу, жыйналышы. Пioneрлердин слету. Малчылардын райондук слету.

СМЕНА (ор.) кезектешип иштөө, алмашып иштөө. Шахтерлорду таңкы сменага чакырган гудок созолонду (С. Сасыкбаев). Смена бүтүп, жумуштан чыккан элдердин асты үйлөрүнө кайта баштады (Ө. Даникеев).

СНАРЯД (ор.) артиллериялык куралдар менен атылуучу ок. Немистин снаряды жакын жерден жарылып, же өлтүрүп тынбаптыр, же соо койбоптур (Ч. Айтматов).

СОБОЛ (ар.) суроо. Баяндамачыга соболуңар барбы? — деди көпчүлүккө кайрылып (К. Баялинов).

СОВДА, СООДА (ир.) өтм. ашыктык, сүйүп калуу. Өтө кыйын иш экен, Ашыктыктын совдасы (Барпы).

СОВЕТ (ор.) мамлекеттик бийликтин органы, кеңеш. СССР Жогорку Совети. Баатыр совет эли Улуу Ата Мекендик согушта өтө кайратмандык көрсөтө алды («КМ»).

СОВУР (ар.) айдын аты (22-апрель менен 21-майга туура келет). Совур айында күн совурлайт (күркүрөйт).

СОВХОЗ (ор. советское хозяйство) советтик чарба. Жапжаны автомобилдер менен тракторлор совхозго биринчи артынан бири келип жатты (А. Саспаев).

СОКО (ор. соха) жер айдагыч курал. Ондолсун соко, Тырмоолор кошо (Шамей Токтобай уулу).

СОЛДАТ (ор.) катардагы аскер кызматкери. Адегенде жайдак вагондордо чүмкөлгөн замбирек, танкилер жанындагы мылтыкчан кишилер менен көзгө урунуп, анан вагондордун эшигиндеги топ-толгон солдаттар, кыяк, ыр, сөз — кулакка-көзгө илинбей алмашылып суулдады (Ч. Айтматов).

СОМ (ир.) 1. туяк. 2. өтм. чулу. Камыш кулак, сом туяк, Каса туулар андан көп («Манас»).

СООГА (ир.): жан соога — жанымды аман кой, өлтүрө көрбө! **СООГАТ** (ир.) 1. башка жактан келгендеги, сапардан келгендеги олжо. 2. өтм. олжодон бирөөгө берүү же алуу.

СООДА (ир.) сатык, алыш-бериш, сатып алуу. Ак бетте кызыл болбойт, нур болбосо, Сооданын иши жүрбөйт, нур болбосо (Барпы).

СООДАҒЕР (ир.) түрдүү нерселерди сатуучу, сатып алуучу. Жайы-кышы жүгүрдү, Соодагердин тыйыны (сүйл.).

СООП, СОБОП I (ар.) дин. жанга аралжы боло турган иш, тиги дүйнөдө жанга пайдасы тие турган иш. Ай, ай кожо, Айко-жо, Кечке окуп каласын. Сообунду өзүң ал, Султаным Чубак келе атат («Манас»).

СООП, СОБОП II (ар.) адилет, туура. Саа сооп болуптур таяк жегениң (сүйл.).

СООПКЕР (ар.-ир.) дин. күнөөнү кечире турган, жанга пайдасы тие турган иш. Ким соопкер, ким кайрикер, Өзүлөрү ойлосоң (Токтогул). Соопкер сендей өткөн жок, Кычкачын колго кармаган, Кылбаган иши калбаган (Тоголок Молдо).

СООРУН (кырг., эск.) мөрөй, байге. Сүрөлгөн атка соорун жок, укпай калдым дебегиле, чечип таштагыла эмитен күлүктөрдүн чыбырын (Т. Касымбеков).

СООТ (кырг., эск.) найза, ок өтпөс үчүн майда темир төнөлүктөрдөн илиништирип жасалган жоокер кийими (өзб. совут). Нак сооттун жакасы бар, жени жок, Чын жакшынын ачуусу бар, кегин жок (ылакап).

СОПУ (ар.) 1. дин. бул дүйнөнү тарки кылган, дүйнөнүн жыргалынан кечкен, акыреттин камын гана кылган адам. 2. дин. кулдайчыл, такыба адам. Сопунун көөнү азанда, Соргоктун көөнү кадалычыл, такыба адам. Сопунун көөнү азанда, Соргоктун көөнү кадалычыл (Токтогул). Сопусунган молдонун үйүнөн жети камандын башы чыгыптыр (ылакап). 3. дин. азан чакыруучу, адамдарды на-мазга чакыруучу адам. 4. теспенин ичиндеги эң чоң мончоку.

СОПУ СААДЫК (ар.) чыныгы таң, таң агаруу, таң кулан өөк болуу. Сопу саадык чалганда, Таң агарып атканда, Тараза жылдыз батканда («Манас»). Сопу саадык чалып, алыскы тоо-тоонун башы агара баштады (Ш. Үмөталиев).

СОПУТ (ир.) 1. ак, апакай. 2. мойсопуг — ак сакал, сакал, чабыш агара баштады (Ш. Үмөталиев).

СОПО (ир.) 1. ак, апакай. 2. мойсопуг — ак сакал, сакал, чабыш агара баштады (Ш. Үмөталиев). Өңдөй жаштардын арасында чына ак кирген адам («муй — түк»). Өңдөй жаштардын арасында мойсопуг кишидей көзгө комсоо көрүнгөн үй ошонку — Карабай акеники (Ж. Мавлянов).

СОРПО-ШИЛЕН (кырг.-монг. шөлөн — аш) 1. этн. байыркы түрк-монгол элдеринде кандын элге берген эти (ошол эттен ооз тийгендер — канга багынычтуу, караштуу болуп калган. Бул сөз иран тилдерине да кирген). 2. өтм. эттүү тамак. Кырманчыларга сорпо-тилдерине да кирген). 2. өтм. эттүү тамак. Кырманчыларга сорпо-

шилеш берем деп, председатель тоодогу малга чыгып кеткен (К. Баялинов).

СОТ (ор. суд, судья) 1. бий судья. 2. сот болуу, бийлик кылуу. Күнөөсү жок сот болуп, Күкүгүң элден жок болуп (Токтогул).

СОТКЕ (ор. сутки) күн-түн. Жыйырма төрт саатка барабар убакыт. Бир соткенин ичинде ишти бүтүрдүк (сүйл.). Жаралуу болуп жыла албай, Бир сотке жаттым бозоруп (Эл ырлары).

СОТО (ир. sote) мардек, жүгөрүчүн данынан ажыратылбаган өзөгү.

СОЦИАЛИЗМ (ор. <лат.) коммунизмдин биринчи, алгачкы баскычы.

СӨК (кырг., эск.) таруу. Азык кылып кеткин деп, Актаган таруу сөк берди (Токтогул).

СӨЛ (кырг., эск.) кан. Бетинде тамчы сөлү калбай бырышкан (К. Жантөшев).

СӨЛКӨБАЙ (ор. целковый) 1. тар. бир сомдук, элүү тыйындык күмүш акча. Бергенге жараша күмүш сөлкөбайлардан бербейсинби! Буларын чай орогон кагазбы, эмне? (А. Убуксев). 2. сөлкөбайдан жасалган чач мончок.

СӨӨЛӨТ (ар.) шаң, даназа, шаан-шөкөт. Башта даража тургандан кийин, даражалуудай сөөлөт менен эле жүргөн жакшы (К. Жантөшев).

СӨӨМӨТ, СУКБАТ (ар.) кеңеш, маек, кеңешүү, акылдашуу. Чай үлпөтү жөнүндө (Сэи-но Рикью) сөөмөт китебин жазган (К. Жусупов).

СӨПӨТ (ир.) 1. ак, апакай. 2. өтм. кагырап куурап калган сөөк. Талкан кылып таштайбыз, Чаң бастырып калаасын. Чакырып келбейт Семетей, Сөпөт болгон атасын («Семетей»).

СӨРҮ (кырг., эск.) көлөкөгө жыгачтан жасалган текче, сере. Чоң атасы жүзүм сөрүнүн түбүнө отуруп, жаңы келген газеталарды окуп жаткан (Ж. Мавлянов). А дегенде жолдош-достор бак ичиндеги, дарыя боюндагы сөрдө дасторконго чай, нан, бал, жемиш, каймак коюп отуруп сүйлөшүп эс алабыз (К. Жусупов).

СПРАВКА (ор.) 1. маалымат, кабар. 2. маалымат жазылган кагаз. Иштеген ишин тууралуу справка керек (сүйл.).

СПРАВОЧНИК (ор.) түрдүүчө маалыматтар жазылган китепче, маалыматчыл китеп.

СПУТНИК (ор.) аалам мейкиндигине учурулган механизм, тектик. Эң биринчи жолку спутник Советтер Союзу тарабынан учурулду.

СТАРЧЫН (ор. старшина) падыша заманында: ыгым-чыгым, салык жыйноочу адам. Кандайсыңар кадимки старчындар, Сөзүңүн жарымы өтүркү, жарымы чыңдар. Алык-алман жыйнаган кыянатчы, Жардыны ээп жедин нечең жылдар (Тоголок Молдо).

СТАТУЯ (ор. <лат.) айкел; адамдын же жаныбардын колдонуу таштан ж. б. жасалган тулкусу.

СТОЛ (ор.) 1. үстүнө бир нерселерди коюуга, түрдүү иштерди ишти илгерки адаты боюнча столдун кырбусун кармап, тик турган аш-тамак Меймандар келгенче стол да даяр болду («КМ»).

СУБХАНАЛЛА (ар.) дин. мактоого татыктуу жараткан; теңирге мактоо. Оо, парбардигер! Субханалла! Оозуңа келме ал. Оо,

пайгамбар, сахабалар, Оо, Чилтендер! — деп, эл жакасын кармана калды (Ш. Үмөталиев).

СУЗ, СУС (ир.) 1. бош, алсыз, көпшөк. 2. өтм. көңүлсүз, кабагы түшүңкү. Сабылып көөнүм суз болуп, Санаага калсам туш болуп (С. Жусупов).

СУКАН (ир.) 1. сөз, кеп. Суу аласын авыздан, Суканын ширин майыздан (Барпы). 2. өтм. түн. диал. коркуу, сүлдөрү кетүү (дайыма «чуу» деген сөз менен бирге айтылат да, «кебетеси кетин, өлүм сыны кирип калыптыр» деген маанилерди берет).

СУКБААТ, к. сөөмөт.

СУЛП I, СУП (ир.) ак кездеменин бир түрү. Суйкая басип суу алган, Сулп элечек чубалган (Тоголок Молдо).

СУЛП II (ар.) 1. бекем, мыкты, катуу, чарым. 2. өтм. сөөгү жок эт, кара эт. Эки кило сулп эт алдым (сүйл.).

СУЛПУКОР, к. зулпукор.

СУЛТАН (ар.) 1. мамлекеттин, элдин акими. Султан Бабыр акылы жетик, кайраттуу азамат чыгып, Амир Темир бабасынын чачылган өлкөсүн бириктирем деп, кол баштап чыгат (Т. Касымбеков). Баатыр Манас султанга, Ай балтанын зарпы өтүп («Манас»).

СУЛТАНЗААДА (ар.-ир.) кандын, бектин, акимдин тукуму. Султанзаада болгон соң ата мурасын талашпай, көр оокаттын артынан коңулда калган намыс (Т. Касымбеков).

СУМКА (ор.) 1. баштык, капчык. 2. кээ бир жаныбардын баласын салып жүрө турган боорундагы капчыгы.

СУҢДУҢ (кыт.) аскердик мансап (эпос боюнча). Аленгир жаасын шайлаган, Аяр суңдун Дөрө бар («Манас»).

СУП, СУРП (ир.) ак кездеменин бир түрү (камсуп, кансурп деп да айтыла берет). Оң өтпөгөн суп чепкен, Жездең айкөл шерге куй чепкен («Манас»). Карагай каршы, тал жумшак, Арчадан табыт алды эми. Суп төшөк салып алдына, Баатырды бегирээк танып салды эми («Манас»).

СУПА (ир.) түш. диал. короого же үйдүн ичине жыгачтан же топурактан күн жылууда жатууга же отурууга ылайыкталып салынган жай, секиче. Эшигин алды бир супа, Бетине койдун ак уна (Эл ырлары). Тиги үйдүн алдындагы супада кичирээк кыз бала камыр тоголоктоп жатат (К. Жантөшев).

СУПАА (ар.) таң, таң жарыгы, таң маалы. Жарк этип карап койгонук, Таң супаасы жарыктай (Барпы).

СУПАРА, СУПУРА (ар.) өтм. камыр жаюу, ун-талкан элөө үчүн колдонулуучу койдун же эчкинин терисинен жасалган жаргак. Сейде жеңе, апам отко жиберди! — деди ал, супарадагы кыламык талкапды телмирип карап алып (Ч. Айтматов).

СУПАТ (ар.), к. сапат, сыпат.

СУР (ар.) өң, бет, жүз, кебете. Суру жаман неме экен. О, суруң курсуңу! — деди («Чалкан»).

СУРМА көздүн жапкычынын бүктөөсү. Копшогондой жумуру, Көлдөрүндүн салаасы, Козголтуң ичти күйгүзгөн, Сурмалуу көздүн карасы (Эл ырлары), к. сурмо.

СУРНАЙ (ир.) чоор, үйлөп добуш чыгарма аспап. Муну угуп Коңурбай, Добулбасын кактырды, Сурнайларын тарттырды («Манас»). Сурнай, кыяк, комузду, Бир нерсе айткан добушчу, Биринч келбей койбо деп («Манас»).

СУРП (ир.) бөз, ак кездеме. Май куйругунун бир жагы кызан-

дап, тар шымы менен сурп дамбалынын чоң айрыгы кабаттала саландап баратты (С. Жигитов).

СУРПА (ар.). Жерге жазылган сурпанын четинде отуруп ун ээлеп жаткан Сейилканды көргөндө, Даша дагы тизе бүгүн отура калды (Ж. Мавлянов); супара, супура м-н бирдей.

СУТУМ, СУТҮН (ир.) устун м-н бирдей.

СУУ (кырг.) суутек менен кычкылтектин эң жөнөкөй бирикмеси, жытсыз, түссүз, даамсыз, тирилликке эң керектүү суюктук. Жети кабат жер астын, Жарып чыккан аккан суу. Ааламдын баарысын, Багып чыккан аккан суу (Жеңижок). Суу жүрөк — абдан коркок. Суу карк — карама сокур. Суу жинди — ашыган теңтек. Суу тилмеч — башка тилди өтө мыкты билген адам. Суу болуу — аябай убара болуу.

СУУСАР териси абдан баалуу жаныбар (ор. кунница). Заманында суусар бөрк, Кимдер ыргап кийбеген. Колдо дөөлөт барында, Кимдер жыргап жүрбөгөн («Манас»).

СҮЗӨК (ир.) сезгенүү оорусу.

СҮКҮТ (ар.) унчукпоо, жымжырттык. Нөкөрлөр жалтанып, сүкүт тартып үнкүйүшүп калышты (Т. Касымбеков).

СҮЛӨӨСҮН мышыктар тукумуна кирүүчү жырткыч жаныбар (ор. рысь). Көк сүлөөсүн бөрк кийген, Көгаладай ат минген («Манас»). Сүлөөсүндөй керилип, Сүйлөргө сөздөн эринип (Эл ырлары).

СҮМБӨ (ир.) мылтыктын найып, үтүн тазалагыч. Сүмбө менен сүмбөлөп, Тарткы менен тарткылап («Манас»).

СҮМБҮЛӨ (ир.) 1. асмандагы жаркырак жылдыз. Узун этек ургаачынын алды эмес белек, кайран келин! Боз кыроодогу сүмбүлө жылдыздай жоодурап кете бердиби? (Ш. Үмөталиев). 2. түш. днал. айдын аты (август — сентябрга туура келет). Жеңе үшүн калба, сүмбүлө быйыл эрте туубадыбы, күн жакшы эле салкындап баратат... Эшим камзолун чечип үстүнө жаба берди (Т. Касымбеков).

СҮННӨТ, СҮННЕТ (ар.) 1. дин. Мухаммед пайгамбардын тирүү кезинде иштегени, жүргөн-турганы жана айтып кеткен осуяты. Балам, мен пайгамбардын сүннөтү деп төрт катын алдым эле, төртөө тең туубас болду («Кедейкан»). 2. эркек баланы отургузуу.

СҮРМӨ (кырг.) 1. көздүн курбу кабаты. 2. өтм. көздүн үстү, астына тартылган боек.

СҮРӨ (ар.) дин. курандын главасы, бабы. Жаасын деген сүрөнү Жат алгандай бат айтып («Манас»). Ушундан соң казий кыска сүрө окуп, Шералыга хандык таажы кийгизди (Т. Касымбеков).

СҮРӨТ (ар.) 1. бир жандуу нерсенин кагаз же бир жайпак албайм (Ч. Айтматов). Ченебеген ак көңүл экени ушул сүрөттө коё дырап турганынан эле байкалат («Ала-Тоо»). 2. элес, сөлөкөт. Көз алдыма жаңы сүрөт тартылды (Т. Сыдыкбеков).

СҮТ (ар.) өсүм. Жарды, жалчы баарында, Карыздар кылган сүт менен (Токтогул).

СҮТКӨР (ар.-ир.) өсүмчү, өсүмгө пул, акча берүүчү. Мындай сүткөр байлардан, Көтөрмөгө пул алып, Бекерден таап алгандай, Анын бергенине кубанба. Жолобогун сүткөргө, Жакын жатпа бит-корго (Токтогул).

СЫДЫК (ар.) чынчыл.

СЫДЫРГА (кырг. эск.) жапырт чабуул. Сыдырга жүрсө сүрдөнгөн («Манас»).

СЫЙКЫР (ар.) 1. дуба, арбоо, дарым, апсун. Сыйкыр окуп дубалап, Жайыттагы малдарын, Алда кайда кубалап («Манас»). 2. өтм. керемет, сыр. Бул теректин түбүндө менин өмүрүмдүн эң бир сыйкырдуу чагы калгандай (Ч. Айтматов).

СЫЙКЫРЧЫ (ар.-кырг.) дубакөй, көз боочу, көз байлоочу, аяр. Жети баштуу жез кемпир, Сыйкырчы экен, зерчи экен («Эр Төштүк»).

СЫЙМУН АРАЛЫ кыргыздын улуу жомогу «Манаста» Япондордун турган аралы (Сөгүн деген сөздөн деп болжоймун. «Сөгүн» — 1192 менен 1867-жылдын аралыгындагы феодалдык Японияны башкаруучулардын наамы). Сулаймандын тушунда, Журт бузулуп ошондо, Жабырга малын салыптыр, Кытайдан качып кыйла зулуп, Жапан болуп калыптыр, Жапан атка коюптур. Көтөрүш деген эри бар, Сыймун арал жери бар («Манас»).

СЫМ (ир.) металл жип. Тиши актаган күрүчтөй. Он шоошагы, сыпаты, Сымга тарткан күмүштөй («Манас»); зым м-н бирдей.

СЫМАП (ир.) күмүш сымал ак, бөлмө температурасында суюк оор металл. Сымаптай жүзүң мелтилдеп, Саамай чачың сенсеңди (Барпы).

СЫМТАРАЧ (ир.) түш. днал. туяк жонгуч аспап, туяк жонгуч бычак.

СЫН I (ир.) көөдөн, көкүрөк сөөк, тулку сөөк. Сын туташып, бой муздап, Жатпай турган болсочу (Токтогул). Түндө ачылып калганмынбы, ойгонсом эле сыным туташып калыптыр (Ж. Мавлянов).

СЫН II (ар.) араб алфавитиндеги 12-тамганын аты. 60 деген сандын ордуна жүрөт.

СЫНЧ (ир.) 1. там үйдүн каркасы. 2. үйдүн каркасынын чабактары. Дарбазалуу коргондун, Сынчын алды басмачы. Элдин баарын ыйлатып, Тынчын алды басмачы (Барпы).

СЫНЫП (ар.) класс (1920-жылдары колдонулган термин). Үчүнчү сыныпта окуп жүргөн кезим (сүйл.).

СЫПАА, СЫПАЙЫ (ир.) 1. таза, мөлтүр. 2. сылык, адептүү, тарбиялуу. Сыпаа сырын жайшырбайт (макал). Аялдардын сынаасы, Көп каткырып күлбөгөн (Барпы). Күн-күп сүйлөп чакчырылган начальниктерди көп көргөн кыштак калкы Бейшеке Урғазиевдин сыпайы жосундары менен кынылдап сүйлөгөнүн аябай өгөйлөдү (С. Жигитов). 2. өтм. кербез, каңтары бар. Сыпайы тоңбойт, бирок, калтырайт (макал).

СЫПАЙ I (ир.) тар. 1. жоокер, черүү, солдат (хинд. сипайдан оошу мүмкүн). 2. Кокон хандыгынын убагындагы мансап ээси. Абдырахман... деди Абыл бий өрттөнүп. Мага эки жүз сыпай чыгарт Анжияндан. Бир сыпай набыт болсо, кунун төлөйм (Т. Касымбеков).

СЫПАЙ II (ир.) өзөндү, дарыяны бөгөй турган үч буттуу шаты жыгач. Бул үч буттуу шаты жыгачтын арасына чырпык, куурай салып, таштар менен бастырып өзөндү бөгөгөн. Илгерки замандан бери келе жаткан ыкма. Суу жакалай соройгон сыпай жыгачтарынын бирине кичинекей кайык байлануу экен (С. Жигитов). Жээкте жаткан карагайларды көптөп сүйрөшүп, суунун шарына сарынып, а тиги тушка сыпайды кабаттап салбаса токтобойт (С. Өмүрбаев).

СЫПАЙЧЫ I (пр.-кырг.) Кокон кандыгынын убагындагы жоокер, черүү. Сыпайчы менен сырдаша (ылакап).

СЫПАЙЧЫ II (пр.-кырг.) сыпай, сепая жасап, өзөн бөгөөчү адам.

СЫПАТ (ар.) 1. заттын ички касиети. Жай сыпаты бир сонун, Жандын баары дүрбөгөн (Токтогул). 2. кебете, келбет. Жаңы келген келиндин, Оң бетинен тилдирип, Нур сыпатын бүлдүрүп, Ордодон сүйрөп чыкпасын («Манас»).

СЫР I (ар.). жашырыкча. Эки курбу баш кошуп, Сүйлөшсө ички сыр кызык (Токтогул).

СЫР II (пр.) 1. баш, чоку. 2. уч, нерсенин учу. Сыр жебе (пр.-кырг.) — учтуу жебе. Алегир жаа, сыр жебе, Кошо тартат Чыңжо («Семетей»). Сыр найза (пр.) — учтуу каскак, курч каскак. Береки сайышка алган сыр найза, Карангыда көтөрсө, Ай тийгендей жарк эткен («Манас»).

СЫРА, СИРЕ (пр.) 1. бүртүк, бир бүртүк, кенедей. 2. өтм. та-кыр, таптакыр. Анын айтканы мага сыра жакпады (сүйл.).

СЫРАТ КӨПҮРӨӨ (ар.-пр.) дин. кыл көпүрө.

СЫРАЧ, ЧЫРАШ (пр.) желим.

СЫРГА (кырг., эск.) аялдар кулагына тагына турган ийнек, сөйкө (түрк тилдеринде түрдүүчө тыбыштык өзгөрүүлөргө учураган. Орус тилине «серьга» болуп кирген). Кулагында кыздардын, Күйгөндөй каухар сыргасы (Т. Үмөталиев).

СЫРГАК (пр.) 1. сергек, шырп алдырбаган сак. 2. Манастын чоросунун аты. Чырм этип уйку албаган, Чыканактап калбаган, Атка жеңил, тайга чак, Чыканактай эр Сыргак («Манас»).

СЫРДАНА (ар.-пр.) ичинде кири жок, арамы жок; бири бирин жакшы билген. Ал экөөбүз сырдаана болгон жакшы жолдошпуз (сүйл.).

СЫРТТАН күчтүү жырткычтын бири (анын жонун бүтүндөй тикирейген жал басып, кулагы тикчигий, башы чоң, тумшугу шушшын талкалай чайнап, эт-мети менен жутуп жиберет. Манасты көк жал деп ушул жырткычтын кебетесине салыштырган). Манасты таным дыйкан барында, Мен бейбак эминден кем элем (Тоголок Молдо). Балтабайдын Бөрүбасары бөрүнүн сырттанындай күлүм-сүрөп, мал-жандын жүрөгүнүн үшүн алып жүргөн күнү өттү (С. Өмүрбаев).

СЫЯ (пр.) 1. кара, капкара. 2. өтм. жазуу үчүн колдонулуучу түрдүү түстөгү суюктук. Жазуучунун сыясы Өктөбүрдүн тамчысы (Тоголок Молдо).

СЫЯК (ар.) кебете, кешпир, түр. Белдемчи, соот, кыягы, Бул жерден чыккан киши эмес, Ойлоп көрсөм сыягы («Манас»). Сыягы бар окшойт. Уполномочун конторго чакырып жатат (К. Баялинов).

СЫЯПАТ (ар.) сыйлоо, урматтоо; аш-тамак берип кадырлоо. Бий, бизге жооп берин...— деди Бекназар кетүүнү эсине салып, сыяпаты үчүн Каракаш айымга ыракмат айтты (Т. Касымбеков).

СЭЭР I (пр.) кытай жеринде илгери колдонгон күмүш акча. Кош... Ал эми койду үч сээрден сатса — алты сээр, алты сээр (К. Жантөшев); зээр м-н бирдей.

СЭЭР II (ар.) сыйкыр, дуба. Сээр окуп дубалап, Жайыттагы малдарын, Айдатып ийип дубалап («Манас»).

СЭЭР III бодо малдын моюн жак жону. Сээри бийик. Сээри кенен уй; зээр II м-н бирдей.

Т

ТАI (кыт.) ур. саба, качыр! Таң атты да күн чыкты, «Та» деген гана үн чыкты. Тарсылдата сабады, Атасы менен баланы (А. Чо-робоев).

ТАА (кыт.), та м-н бирдей.

ТААЖЫ (пр.) кандын, падышанын баш кийими. Ашка келген канча жан, Алтындуу таажы кийгизип, Карыяңыз Кошойго Калк башкарып билгизип («Манас»). Сураймын десең эл мына, Кийсең таажы чен мына (Токтогул).

ТААЖЫДАР (пр.) таажылуу, таажы кийген (падыша, кан).

ТААЗИМ (ар.) 1. жүгүнүү, кулдук уруу. Он башы менен миң башы, Кангайдын жарым каны деп, Алмамбетти көргөндө, Таазим кылды чуркурап («Манас»). 2. сый көрсөтүү. Таазим кылып тамак бершти (сүйл.).

ТААЛА (ар.) дин. баарыдан жогору турган (кудайдын сыпаты). Эки башты айырган, Эгем таала боору таш (Тоголок Молдо).

ТААЛАЙ (ар.) бакыт, ырыс, кешик. Таалайга жазган жазууну, Көрүшө турган күн окшойт («Манас»). Жамийла анык таалайын эми тапты деп ишенгем (Ч. Айтматов).

ТААЛИМ, ТААЛЫМ (ар.) 1. окуу, илим, билим. Кичикке чоңдун бергени, Таалим болот турбайбы (Барпы). 2. үлгү, нуска. Ко-музга колун чуркаткан, Далай ырчы, акынга, Таалим берип сын-таккан (Токтогул).

ТААЛИМ-ТАРБИЯ (ар.) окуу-үлгү; билим-жөрөлгө. Айтаар акыл-насаатыбызды айтканбыз. Берер таалим-тарбиябызды берген-биз (Ж. Мавлянов).

ТААМИЛ (ар.) жаңы тиккен. Мындан үч-төрт күн илгери Жа-нибек жаңы таамил алма багынын бир четинде чыккан...жалгыз түп талдын түз каласын кыйган (Ж. Мавлянов).

ТААН, ТААНДЫК (ар.) тиешелүү, караштуу. Мага таандык нерсени сен талашпа (сүйл.). Таандык атооч (грамм. термин).

ТААСИР (ар.) жугум, из. Эмне экенин билбейм, же балалык таасирдин күчүбү (Ч. Айтматов).

ТААТ-ИБАДАТ (ар.) дин. кудайга кулчулук ырымдары. Таат-ибадат менен керээли-кочке убара болгон журтта калыптыр (ыла-кап).

ТАБА (пр.) нап бышыра турган идиш. Табага бышкан нап же-гин келсе талыкпай иште (сүйл.).

ТАБАК (ар.) 1. жыгач идиш. Батыш бышкан этин жыгач та-бакка салып келип ортого койду (Н. Байтемиров). 2. барак кагаз. Басма табак.

ТАБАРИК (ар.) ыйык, касиеттүү. Букара калың элибиз, Таба-рик сиздин кебиңиз (Токтогул). Макени чымчыктар терип жешет да, көрдөгү апанардын ысымын узакка табариктей сактап жүрү-шөт,— деди атам жай (А. Матисаев).

ТАБИГЫЯ (ар.-пр.) 1. жаратылышка таандык. Жер астындагы табигый байлыктар. 2. өтм. боло бере турган.

ТАБИЯГАТ (ар.) жаратылыш, болмуш. Ошол үч күн табиягатын эң ачуу, эң каардуу күнү болдубу дейм (Ч. Айтматов).

ТАБИП, ТАБИП (ар.) даригер, тамырчы. Айыгар оорунун табипи өзү келет (макал). Көзүң таанышып, мени тике карачы, эй табип (Ш. Садыбакасов).

ТАБИРЧИ (ар.-кырг.) түш жоруючу адам. Кыян менен кыжылдап, Агып жүргөн эл болду. Табирчиңиз бар бекен, Атаке бул иш не болду? («Манас»).

ТАБИТ (ар.) өтм. көңүл, каалоо. «Карынын күч-кубаты тамак эмеспи, апа» — деген анын эскертүүсүн нечен укту, табити тартпаса кантси? (Ж. Мавлянов). Айтор, экөөбүздүн адабий көз карашыбыз менен көркөм табитибиз эки башка экен (С. Жигитов).

ТАБИЯТ (ар.). Мен бу татынакай табият майрамына, жароокер жаратылыш салтанатына жан-дилим менен таасирленип, делдейген бойдон туруп калыпмын (С. Жигитов), к. табиягат.

ТАБЫСТАН (ир.) түш. жай, жай мезгили.

ТАВГИР (ир.) түш. ык, амал. Бир тавгирин табайын (сүйл.).

ТАГА (кырг.) 1. түш. днал. таяке. Тагам чынында да художник экен, аны ошол художниктик жаратылышы калп айттырып жүргөн сыяктанат (С. Жигитов). 2. өтм. жалпы эле карыя эркектерге карата айтылуучу сөз.

ТАГАЙ, ТАГА (кырг., эск.) 1. таяке (байыркы түрк тилинде). 2. тар. кыргыз санжырасында: буту, сарбагыш, солто урууларынын түпкү атасы.

ТАГАРА (ир.) 1. карапа тепши. 2. кир жуугуч илеген; дагара м-н бирдей.

ТАГДЫР (ар.) дин. бешенеге жазылган, башка жазылган. Тагдырда болсо, ким көрбөйт, Ажалы жетсе, ким өлбөйт («Манас»).

ТАЖААЛ (ар.) 1. дин. акыр заманга жакындаганда каптоочу ит жээр, бит жээрлердин башчысы. 2. өтм. кесеп, митаам; кудайдын каары. Ала албадым өчүмдү, Ач тырмак зулум, тажаалдан (Токтогул); дажаал м-н бирдей.

ТАЖИБИТ (ар.) ишла, куранды окутуунун эрежелери.

ТАЖРЫЙБА (ар.) илмий эксперимент, байкоо жүргүзүү, машыгуу, дагы алуу. Нечен жыл иштеп жүрүп, жакшы тажрыйба алды (сүйл.). Тажрыйба станциясы.

ТАЗА, ТАЗЗА (ир.) 1. нак, булганбаган. Ушул адам, ушул эски кийимчен, Бул дүйнөнүн үстүндөгү тазасы (А. Осмонов). 2. өтм. барып турган, эң бир, абдан. Бол эми, биз таза кечиктик! — деп шаштырды алиги жигит (Э. Борбиев).

ТАЗИЯ, ТАЖИЯ (ар.) дин. аза; өлүк көмүү ырымы. Атам баладан кечкемин деген күнү эле, мен атадан кечкемин деп, тазиясына барбай койдум (Т. Касымбеков). Көп кишилүү жайлардан

ТАЗМАЛ, ДАЗМАЛ (ир.) 1. кол жоолук, бет аарчы. 2. түш. днал. үтүк, кир таштагыч.

ТАЗЫ (ир.), к. тайган.

ТАП (ир.) таңык, таңык кылып байланган нерсе, таңгак. Өткөн тапшырып бүтө элекпиз (Ж. Мавлянов).

ТАЙГАН (ир.) аңчылыкта пайдаланылуучу ит породасы. Тайганы тоодон теке алган, Бүркүтүн чөлдөн түлкү алган (Токтогул).

ТАЙКАР (кырг.-ир.) эки жаштагы эшек.

ТАЙПА, ТАЙПЫ 1 (ар.) 1. уруу, эл, журт. Кара куйрук ак

жылкы, Бери болсо беш миңче, Беребиз деп чуулдады. Он эки тайпы кыргызы, Ошо жерде дуулдады («Манас»). 2. өтм. ар түр-түрү башка дини башка, тили, түрү башка дүү, ар кыл. Ол кезде Индостанда дини башка, тили, түрү башка көп тайпа эл жашаган (Т. Касымбеков). Адамда тайпа-тайпа мүнөзү бар, Орду менен айтып өтүү жүйөсү бар (Тоголок Молдо).

ТАЙПЫ II ак жука кездеме, жоолук, элечектик ак кездеме.

ТАК I (ир.) жуп эмес. Так сан менен жуп санды ажыраткыла.

ТАК II, ТАКТЫ (ар.) падыша, кан отура турган орундук. Ай-көпүң минген алтын так, Буту кыйрап калыптыр, Аттин ай, Аккула око учканбы? («Манас»). Хан тактысында араң отурду (А. Токомбаев).

ТАК III (ир.) 1. из, тырык. Бетин тырмап так салды (сүйл.). 2. абдан ысуу, жүрөккө из калтыруу. Ашык кылып, анын жүрөгүнө так салды (сүйл.).

ТАКА (ар.) бөлүк, барча, даана, кесим. Бир така шайы сатып алды.

ТАКААТ, ТАКАТ (ар.) чыдам, сабыр, туруштук. Эч ким такаат бере албай, Уй түгүндөй кытайдан, Эндиреп калган түрү бар («Манас»). Бул сөздөрдү уккан Каныбек такаат кыла албады (К. Жантөшев). Бурулуштагы суу тизеден келет, бирок агымы катуу, бу баланы такат алдырбай көмөлөтө коюп кете бергидей (Ч. Айтматов).

ТАКИЕ (ир.) 1. таянчык, таянгыч, таканчык. 2. чыканактоо. 3. түш. днал. ичине кебез салынган таянгыч жастык.

ТАКЛИП, ТАКИЛИП (ар.) сунуш. Тээ ээн турган жаман там-ды ондоп, мектеп ачалы деген таклип бар (Ч. Айтматов). Теке чалдын сөзүнөн кийин ошол жыйналышта «эски саркыдыга каршы күрөшүү» деген бир таклип кирип... (Ш. Садыбакасов).

ТАКМАН (ир.) түш. днал. этн. бөлмөнүн дубалындагы жууркан-төшөк, үй эмеректери жыюлуучу оюк. Такманга жүк жыйып жатыптыр (сүйл.).

ТАКМИН I (ар.) болжол, болжоо, чама. Мына такмин туура чыкты. Чырдын түйүнү баягы сынган комуз экен (Т. Касымбеков).

ТАКМИН II (ар.) камсыз кылуу, камдап салуу. Таалайымы такминдел салгандай (Т. Касымбеков).

ТАКСА (ир.) карапа чөйчөк, карапа аяк. Бир такса паллоо жедем (сүйл.).

ТАКСИ (ор.<фр.) өткөн жолго акы эсептегичтин көрсөткүчү боюнча төлөм алып, жүргүнчү жана жүк ташыгыч автомобиль. Мурат буюмдарын чогултуп, чөмөдөнгө салып, телефон менен такси чакыра баштады (М. Байжиев).

ТАКСЫМ (ар.) эсепте: бөлүү (1920-жылдары колдонулган термин).

ТАКСЫР (ар.) улуу даражалуу, төрөм. Таксыр, сизге кол берип, Жаман санаа, жамандык, Пейилимден кайтайын (Токтогул). Баш кесмек бар, тил кесмек жок, таксыр! (Т. Касымбеков).

ТАКТА, ТАК (ар.) 1. хан, падыша отура турган күрсү, отургуч. Баатыр жатат пактада, Кереге бою тактада («Манас»). 2. жүк жыйгыч. Энеке, ак тактанын буту элең, Ак сарай үйдүн куту элең (кошок).

ТАКТА КАТ (ир.-ар.) арпн жазылган жыгач калак (илгерги эски тартип окуусунда биринчи жолу молдодон окуган балага окуу куралынын жоктугунан калактын бетине арптерди жазып берер эле). «Алиппе» деп жазган калак жыгачка, «Такта катты» колго

берген убакта, Тил да чоочун, кагаз да жок кыйналып, Молдолордо болгон элем суракта (А. Чоробаев).

ТАКТАЙ (ир.) жука тилинген жыгач. Жалаң тактайдан салган там үй.

ТАКТАПОС (ир.) кой же эчки терисинен жасалган көлдөлөң. **ТАКЫБА** (ар.) сопу, динге бек адам. Шарыятты билбеген, Же адамга окшоп жүрбөгөн, **Такыбанын** көрдүм нечесин (Токтогул).

ТАКЫК (ар.) 1. так, так текшерүү. Улам кайталап такыктай берди. 2. өтм. катуу. Поездге билет алууда, поездде бара жатканда документтерди текшерүү иши такык болгондуктан... (К. Жантөшев).

ТАКЫЛЕТ (ар.) түбөлүк, түбөлүктүк, дайыма болуучу. Берекелүү дыйкан суу—Туулган жердин баласы. **Такылеттин** карачы (Барпы).

ТАКЫЯ (ар.) топу. Бүлдүркөндү айта көрбө, эң таттуу, Бирден терип, такыяга салчубуз (Т. Байзаков). Таз такыядан жуगत (макал).

ТАКЪ I (ир.) түш. диал. жүзүм, жүзүмдүн сабагы. **ТАКЪ II** (ир.) асты. Тагымда түзүк төшөк жок, Жата албаймын ойдолоп (Барпы). Тамагыңдын тагине Маржап таккын, ыргалым (Эл ырлары).

ТАЛАК (ар.) 1. аялын коё берүү, аял менен ажырашуу. Катынын талак кылып, коё бериптир (сүйл.). 2. өтм. кечүү, таштоо. Талак кылып бутумду, Таштап келдим журтумду («Манас»). 3. өтм. оңбогон, митаам. Бир кудайдан коркпогон, Катыны талак арамы (Токтогул).

ТАЛАК БАЙЫН (ар.) экинчи баш кошууга уруксат кылынбаган талак (үч байын же үч талак деп да аталат), к. байын.

ТАЛАК КАТ (ар.) аял менен ажырашуу кагазы.

ТАЛАНТ (ор.<гр.) шык, ышкы. **Таланттуу** жазуучунун чыгармасы.

ТАЛАП (ар.) мүдөө, тилек, көксөө. Чакырып алып кашына, Талап кылып келгин деп, Эр Манастын ашына («Манас»). Кандай экен Жанаалы, Бул баландын талабы (Токтогул).

ТАЛАПКЕР (ар.-ир.) үмүттөнүүчү, тилек кылуучу, талпынуучу. Талапкер киши чыкпады, Балбансынын тургандар, Далдаланып ыктады («Манас»).

ТАЛГАТ (ар.) өң, кебете, келбет.

ТАЛИНКЕ (ор. тарелка). Мобу чараны ал, талинкени да ал,— деп кемпир эпилдеп күбүрөйт (Ч. Айтматов), к. тарелка.

ТАЛКЫ (ар.) кычкыл, шор, ачуу. Сага ракмат, мени эркек баладай өстүргөнүңө. Антпесен, сен мага катуу мүнөз бербесен, жүрөгүм сууга салган туздун талкысы болуп, кайгынын түбүнө чөгүп кетмек элем (Ш. Садыбакасов); далкы, далк м-н бирдей.

ТАЛМУД (ар.<байыркы нудейче талмуд—окуу, үйрөнүү) байыркы еврейлердин диний ыйык китеби (биздин замандан үч кылым мурун түзүлгөн).

ТАЛМУДИСТ (ор.) 1. дин. талмуддун айтканынан чыкпаган, талмуддун жолун жолдогон адам. 2. сокур ишенүү, акылга салбай эле талмудда айтылган деп ишене берүү. Мугалим деген талмудист эмес, ал кайсы доордо болбосун дайым революциялык тарбиячы, антпесе анын коомго пайдасы кем болот (Ч. Айтматов).

ТАМАМ (ар.) 1. бүткөнү, аягы. Бир жыл тамам болгончо, Шырдакбек катын алган жок (Тоголок Молдо). Эми чекке аз калды, суудан өткөн соң тамам (Ч. Айтматов). 2. бардыгы, бүткүл.

Балбанга Кошой чыкты деп, Жолоюбуз мыкты деп, Кубанды калмак тамамы («Манас»).

ТАМАМАТ (ар.) дайыма, качан болбосун. Жол катары, тамамат күнү тынчын алган бул суроого, түйшөлткөн ойлорго Мамбеттин гана тиешеси жоктой (Ш. Садыбакасов).

ТАМАРКА түш. диал. короо-жай участкасы, огород. Апам биздин тамаркадан кайрылгыс сапарга жыгач табытта чыкты (А. Матисаев). **Тамарканын** тамтыгы кетип жыртылган кашаасын калыбына келтирди (С. Жигитов).

ТАМАША (ар.) 1. көңүл ачуу, көңүл ача турган көрүнүш. Өлкөсү жайык кең болсо, Кеңдигине жараша, Журтка салам тамаша («Манас»). 2. өтм. шылдың, азил, келеке. Тамаша кылам, ой, ороңдобо жөнү жок (Н. Байтемиров).

ТАМАШАКЕЧ (ар.-ир.) азилди жакшы көргөн, шылдыңчыл, оюнкарак.

ТАМАШАКӨЙ (ар.-ир.), **тамашакор** м-н бирдей. **ТАМАШАКОР** (ар.-ир.) азилчил, тамашакөй.

ТАМБУР (ир.) түш. диал. көчүгү чоң, мойну узун комуз. Дутар черттирип, тамбур чалдырып, мусалдас ичпи (К. Жантөшев).

ТАМГА (кырг.-монг.) 1. тар. монгол хандарынын чоң мөөрү. 2. өтм. жылкынын санына каарып салына турган белги.

ТАМСИЛ (ар.) үлгү сөз, нарктуу сөз, накыл кеп. **Тамсил** сөздү көп билген нарктуу адам. Тоголок Молдонун тамсилдери.

ТАМЫЗ (ир.) 1. түш. диал. эскиче тогузунчу айдын аты (июнь—июль айына туура келет). 2. жай мезгили, жайдын жылуу кези.

ТАН (ир.) түш. диал. макул болуу, көнүү. Арадан алты жыл өттү. Көп өзгөрүүлөр болду турмушта. Шааркап да башына түшкөн мүшкүлгө тан берип, бу кезде өзүн өзү сооротуп алган (Ж. Мавлянов).

ТАНАП (ар.) 1. жер өлчөгүч жип. 2. боо, бүчү. Ал жамбыга байлаган, Так алтымыш танабы («Манас»). 3. жер чеги. Кулагына жер ышкырып, жер танабы кыскарып, төрт туяктын дубурту конгуроодой шаңгырап угулат (Ч. Айтматов). Жол танабы акырындап түрүлдү, Күн жарыгы көк асмандан сүрүлдү (Т. Байзаков).

ТАНАПИС (ар.) эс алуу, тыныгуу, дем алыш. Бир танапис учурунда кошо окуган балдар мага балдакчан бирөө издеп жүрөт деп айттышты (Ч. Айтматов).

ТАНДЫР (ир.), к. **дандыр**.

ТАНК (ор.<англ.) замбирек, пулемёт менен жабдылган, жолсуз жерде жүрө алган, бронялуу аскер машинасы. Фашисттердин танкасын Жарганынды жаза көр. Баатыр болуп орденди, Алганынды жаза көр (Эл ырлары). Душмандын көп танкасы келе жатат, Зымырап бизди көздөй күлөп арыш (А. Осмонов).

ТАНТАНА (ар.) 1. уу-дуу, каныч-күчүр, музыка. 2. салтанаттуу чогулуш, шаңдуу мажлис (1920-жылдары колдонулган термин).

ТАНТИ 1. боорукер, айкөл. 2. март, берешен, колу ачык. Бали, атаңа ыракмат, танти экенсиң,—деди үксүйгөн тоң кийген башка айылдык үзүктөй чоң абышка бак-бак учугуп (Ш. Абдыраманов).

ТАҢ (ир.) 1. тарчылык, кысымчылык. 2. түш. диал. оор абал, оор күн өткөрүү. Оңиң ахвали таң.

ТАҢГЫ МАҚШАР, **ТАҢДЫ МАҚШАР** (кырг.-ар.) дин. акыркы сурак күнү. Ислам дининин ишениминде: бул дүйнө бүткөндө, чыгыштан чыга турган күн батыштан чыгат ишми. Демек, акыркы таң. Ошондо бүткүл өлүктөр тирилип, чогула турган аянт.

Танды макшар күнүндө, Беш балбандай момунга, Кара эшек болор эбим бар («Семетей»). Жалган айтсам Калам-п-шариф урсун, таңгы макшар болгондо пайгамбардын шапаатынан куру калайын (Т. Касымбеков).

ТАҢҒЕР (дун. тонгуар < тон — кант, гуар — мүчө) катырылган апакай конфета.

ТАҢКЫТ (ар.) түш. сын, сыноо, сынга алуу.

ТАП I (ир.) ысык, кызуу. Сөксөөлдөн таптуу отун жок (сүйл.). Аба дагы эле күндүн табы жыттанат (Т. Касымбеков).

ТАП II (ир.) убакыт, учур. Ушул тапта келсе болот эле (сүйл.).

ТАП III (ир.) деп соолук, маза. Табың айнып калдыбы, ия?... Табипти чакыртайынбы? (Т. Касымбеков).

ТАП IV (кырг., эск.) «Коомдук өндүрүштүн белгилүү бир тарыхый системасында өздөрүнүн ээлеген орду боюнча, өндүрүш каражаттарына карата мамилелери боюнча, эмгекти коомдук уюштуруудагы өздөрүнүн ролу боюнча, демек, коомдук байлыктын өздөрүндө болгон үлүшүн алуунун жолу жана анын көлөмү боюнча айырмалана турган адамдардын чоң топтору — тап деп аталат» (В. И. Ленин). Жумушчу табы.

ТАПАҢЧА (ир.) жакындан атууга ылайыкталган кичинекей курал. Ташкенден келген тапанча, Такталап дары куйбайбы (Жени-жок). Ангыча болбой тапанчанын үнү чыкты (М. Абдукаримов).

ТАПКЫЧТА (ар.-кырг.) текшерүү жүргүзүү, сураштырып тактоо. Тапкычташып табышып, Эни сүйлөшүп алалы. Жамандашпай, чырдашпай, Жакшы бойдон калалы («Семетей»). Полиция, миң башы жана казылар тарабынан тапкычтоо иштери күч алды (К. Жантөшев).

ТАПСИР (ар.) курандын айрым аяттарын которуп чечмелөө, талкуулоо. Э-э, молдоке, бетинде куран жайып тапсир жаттаганың менен, шариятты анча билбейт экенсиң?! (Т. Сыдыкбеков).

ТАПТИШ (ар.) текшерүү, такыктоо, сураштыруу. Таптитеп сураштырсаң, бай-манаптар менен анын астыртан байланышы бар экен (К. Баялинов).

ТАРАБА, ТАРАБИХ (ар.) дин. орозо айында, ар күн куптан намазынан кийин окула турган кошумча намаз. Башкача айтканда жыйырма мертебе жыгылып-туруп окуй турган намаз. Артыкбай аке ооз ачты кылат да, колу-коңшулардын эркектерин үйүнө чакырып коноктойт. Тартип ошол, кайсы жерде ооз ачылса, ошол жерде тараба окулат эмеспи (Ж. Мавлянов).

ТАРАЖ (ар.) талоон, булаан, кыйратуу (көбүнчө талан-тараж). Фашисттер элдин мүлкүн, малын талан-тараж кылып, бүлдүрүп кетти («КМ»).

ТАРАЗА (ир.) 1. салмак, оордук өлчөгүч. Тараза бош экен, арабадан түшөр замат Данияр каптарды ташый баштады (Ч. Айт-матов). Агар алтын, ак күмүш, Таразалап бөлөмүн (Токтогул).

2. асмандагы таразага окшош жылдыздар. Тап саргарып атканда, Тараза жылдыз батканда («Манас»). 3. өтм. болжоо, калыстык мындай да кордогонум жок (К. Жантөшев).

ТАРАЗА-МИЙЗАМ (ир.-ар.) өлчөгүч аспап. Сапар кылып чон куну Тараза-мийзам оң күнү («Манас»).

ТАРАН (монг. таран) эгин, дан. Жердин аты ал заманда Чек эле, Чек жердеги сейрек кыргыз эл эле. Ат такалап, таран тартып Көгартган, Эшек баккан кирекечтер көп эле (А. Чоробаев).

ТАРАНЧЫ (монг.-калм. таранчы) 1. эгин жей турган кучкач, эгинчи кучкач. Таранчы жеген таруунун Бөдөнө тартты жазасын (макал). Таруу деген эгини, Таранчыдан корулат (Тоголок Молдо).

2. өтм. Иле бетинде жашоочу уйгурларда таранчы — дыйкан, эгин айдоочу адам < калм. таран — эгин (ошондон калмактардын таранчы деген сөзү элдин атын да билдирип калган).

ТАРАП (ар.) 1. жак, багыт. Найзага найза кагышып, Атышар жоосу кайда деп, Ар тарапка багышып («Манас»). 2. өтм. жаат, эрегишкен, касташкан жак. Букаранын мыктысы, Бир тараптын ыктуусу (Токтогул).

ТАРАПАРАН (өзб.) көк таш. Өңү-башы капкара болсо да, көзүнүн тарапарандай көпкөктүгү, жайкалган узун сакалы, бүркүт муруну бир топ сүрдүү көрсөтөт (Ш. Умөталиев); далапаран м-и бирдей.

ТАРАПКЕР (ар.-ир.) жаатчыл, жаат куроочу. «Жамандын акылы туштөн кийин» дегендей, бул өңдүү жерде күн мурдатан тарапкерлерди көбөйтүп алыш керек экен (М. Абдукаримов).

ТАРАПТАР (ар.-ир.) жааттын бир жагында болуучу.

ТАРАТУТ (ар.) 1. дендароо болуу, ыргалжын болуу. 2. өтм. аракет, кам көрүү, чарасын көрүү. Ушул сөздүктү чыгарам деп көп таратут кылдым.

ТАРАЧТА (ир.-кырг.) кырдыруу, сүрдүрүү. Анан дайыма устара менен тарачтап кырдырып жүргөн даңгыр иши башын бери жакка тосуп үнчүктү (Ш. Абдыраманов).

ТАРАША (ир.) 1. жаранка, жыгачтын жаранкасы. 2. өтм. комуз (шылдың түрдө). «Кашынган иттей болуп, тарашанын боорун тырмап отурган да оңорбу?» деп, Айдарбек датка комуз черткендерди өмүрүндө жактырбай турган (К. Жантөшев).

ТАРБИЯ (ар.) үйрөтүү, жөн шилтөө, таалим берүү, окутуу. Тарбия алып жашаган, Миң-миллион калкы бар (Тоголок Молдо).

ТАРЕЛКА (ор.) фарфордон жасалган анча чоң эмес тайпак идиш. Таттуулугуң тамшанткан, Тарелкада бал белең (сүйл.).

ТАРЖЫМА (ар.) котормо, бир тилден экинчи бир тилге которуу.

ТАРЖЫМАЛ, ТАРЖЫМАКАЛ (ар.) баян, өмүр баян. Мен аспаптан сумканын таржымалын жердешим, Кыргызстандын белгилүү жазуучусу Ашым Жакыпбековго айтып бергем (Ч. Айтматов).

ТАРИЗ (ар.) түр, кебете, сыяк. Култайдын куйругу жок болот арызы, Көчүлүк элге жакпайт анын таризи (Барпы).

ТАРИЙКА (ар.) ыкма, жол, жосун. Ушул тарийкада иштей берсе болот.

ТАРИФ (ор.<фр.) белгиленген баа, нарк көрсөткүч. Кызмат акылардын тарифтери.

ТАРИХ (ар.), к. тарых. **ТАРКЕШ** (ир.) түш. диал., эти. чыны кап; шириден же жыгачтан жасалган чыны сактагыч.

ТАРКИ ДҮНҮЙӨ (ар.) бул тиричиликтин жыргалынан баш тартып, акыреттин камын ойлоо; дүнүйөдөн көчүү. Ар качан башынан тып, бактысы тайган хандар, амирлер, ханзаадалар иши оңолбос чекке жеткенде, бул дүнүйөнүн кызыгын тарки дүнүйө кылып таштап, бир кудай жолун көздөп Мекеге кетүү салт (Т. Касымбеков).

ТАРПАҢ (кырг., эск.) 1. байыркы замандарда жашаган жапайы жылкы породасы (илимий адабияттарда «тарпан» деп аталат. Кыргыздар да илгери асыраган. Бирок башка породадагы аттарга

караганда ал начар болуу керек. Ошондуктан «аттын жаманы тарпан» деп сыпаттаган). 2. өтм. басыгы начар ат. Таптакыр тарпандарды мөөрөтөбү, Болбосо андан бетер өөдө өтөбү (А. Токомбаев).

ТАРПИ (ар.) мактоо, көтөрмөлөө. Тааныбайсың сен мен, Тарпи кылат эл сени. Таанышалы шул жерде, Тартиптүү Гезал кел бери (Барпы).

ТАРСА (ир.) «Манаста» христиан дининдеги эл. Кыргыз, тарса кылда эл, Кызыл кан агып болду сел («Манас»).

ТАРТИП (ар.) ирет, эреже, баштуулук. Кыжылдашпай, тартип менен киргиле (сүйл.).

ТАРЫХ (ар.) 1. коом менен жаратылыштагы өнүгүүнүн ар кандай процесси. Жердин тарыхы. Тил илиминин тарыхы. 2. Адам коомунун өнүгүшү жөнүндөгү илим. СССР тарыхы. Кыргызстандын тарыхы. Өзүбүздүн тарыхты жардыланып, жаштарды тарбиялоо ишинде көп кемчиликтер кетирип жатабыз (Ч. Айтматов). Өткөн иштин баарысы, Тарых болот турбайбы (Барпы). Эр туулат намыска Душмандан өчүн алышка. Сапарың болсун жеңиптүү, Жазылсын даңкың тарыхта (Эл ырлары).

ТАРЫХЫЙ (ар.-ир.) 1. санжырага байланыштуу. 2. өтм. эсте каларлык окуя. Мен үчүн ал тарыхый жол, мен кайра жанданып, турмушка кайра бет алып (Ч. Айтматов).

ТАСЛИМ (ар.) 1. тапшыруу, берүү, өткөрүп берүү. 2. өтм. өлүү, ажал жетүү, тындым болуу. Жан таслим кыларында: атасы кызыңа жетимдин ашын жедирбе, ийнин тоздурба,— деп, шамырдай какшабады беде! (А. Убукеев). Танабай улам туруп барып, жан таслимде жаткан Гүлсарынын үстүндөгү тонун оңдоп жабат (Ч. Айтматов).

ТАСМА (кырг., эск.) 1. ийленген кайыштан тилинген көк. 2. сызма. Өлөйүн деп артынан, Белиме тасма тагындым (кошок).

ТАСМАЛ (ир.), к. дасмал.

ТАСМЫЯ (ир.), к. дасмыя.

ТАСПИ (ар.) дин.; теспе м-н бирдей.

ТАСТОРКОН (ир.) аш оромол. Ар жемнистен карасаң, Койгон экен тасторконго толтуруп («Манас»), к. дасторкон.

ТАСТЫК (ар.) бекитүү, ырастоо, күбөлөндүрүү. Хандын мөөрү менен тастыкталган кагазды кош колдоп алып, урматтап өөдө көтөрдү (Т. Касымбеков).

ТАТАЙ! (кырг.-монг.) түү, бети курсун! Кокуй татай, не дейсиң? («Манас»).

ТАХИЛИТ (ар.) түр. кебете, түс, сыяк. Дүңүбөдө эң керек, Төрт такылет аккан суу (Барпы); такман м-н бирдей.

ТАХМАН (ир.) түш. днал., этн. там үйдүн керегесиндеги оюк.

Жууркан, аны-муну коюлат. Төр жактагы тахманга катарлап коюлган бир нече сандык, алардын үстүнө жайылган эчен сонун жууркандар (К. Жантөшев).

ТАШ I (кырг., эск.) түрдүү чоңдукта кездешүүчү катуу тоо тек.

Ата журтум, тууган элим, Мекеним, Жан кубатым, сүйгөн жерим секетим. Тоо-ташындын, турпагыңдын, суундун, Мен көрбөдүм пайданын жок бекерин (А. Осмонов). Таш жалак — куру калуу (балдардын «уюм тууду» оюнунан). Таш жаргы — тоодогу борчук таштын жарыгына чыккан караган. Таш калак — койдун бүкүлдү корголун жага турган темир очок. Таш кордо — жылкынын көөдөнүнө суу куюп, кызыган таш салып бышырылган эт (хурде иран тилдеринде — тамак, аш). Таш сайынган — баш кийимдин төбөсүнө түрдүү

асыл таш бекитилген мансап. Таш түлөк — эки түлөгөн куш. Таш кулак — дүлөй. Таш кабуу — куру калуу. Жай таш (миф.) — күн жайлап, жаан, бороон жаадыргыч таш. Таш өбөк — ат үстүндө уякүйүп уктоо. Таш буркандай — тулгуйган, кебете-кешири жок (байыркы үсүн заманынан калган киши кебетесинде жасалган таштай). Койнуңда котур ташы бар — дайыма арам ой ойлоп, жамандык издеген. Таш тиштегендей — жаагы жап болуу. Таш билек — күчтүү, билеги күчтүү.

ТАШ II (кырг., эск.) 9 километрге барабар аралык. Ой байбиче, алты таш эмес, алтымыш таш арз түшсө да мейли (К. Жантөшев). Өткөнүмө өкүнтүп, Жан келгендин баарысын, Жарым таш жерден өкүртүп, Арбагыңды сыйласың («Манас»).

ТАШ БАРАҢ (кырг.-ир.) 1. мөндүрдөй, жаандай жаадырган таш. Алиги базардан байдын өгүздөрүн ала качуда калк силерди таш бараңга алды, шарият ага жол берет (С. Өмүрбаев). 2. тар. жазалоонун бир түрү; адамды белчесинен тирүүлөй жерге орнотуп, анан таш менен ургулап көөмп салуу.

ТАШ КОРДО (кырг.-ир.) союлган койдун карынына ичегин-карын, арка-моюн, өпкө-жүрөгүн толтуруп, чокко көөмп бышырылган тамак. Силерге таш кордо бышырып берейин деп, мергенчи сулап жаткан текени союуга камынды (К. Жантөшев).

ТАШ ЧЫРАК (кырг.-ир.) ишшеси зым менен тордолгон көтөрүп жүрмө чырак. Үстөл үстүнө кош таш чырак коюлду (Ж. Мавлянов).

ТАШБЫЙКАТ (ар.) үгүт, насыкат (уйг. ташбийкат, кыргыз тилине ушул түрүндө кирген). Бекээр,— деп үчүн созуп өтө бир жашыруун сырды ичине араң сыйгызып отургансып сүйлөдү.— Ал кытайлардын ташбийкаты (А. Саспаев).

ТАШКИЛ (ар.) түш. днал. уюшуу, түзүлүү.

ТАШПИШ, ТАШВИШ (ар.) убайым, убаракерчилик. Бизди болсо кыйнаба, өз ташпишибиз башыбыздан арылбай турат (Ч. Айтматов).

ТАШТЕК (ир.) 1. чылапчын, карапа тепшин. 2. өтм. көз айнек (мыскыл түрдө). Көзүңдөгү таштеги тегирмендин ташындай («Манас»).

ТАШТИТ (ар.) 1. күчөтүү. 2. араб алфавитинде: бир үнсүздүү эки эсе айтуу үчүн үстүнө коюлуучу кичинекей үч тиш белги.

ТАЯР (ир.) белең. Тамак таяр болсо, жеп ишке киришели (сүйл.); даяр м-н бирдей.

ТЕАТР (ор.-фр.) опера, драма, балет спектаклдерин көрсөтүүчү атайын зоок жайы. Опера жана балет театры. Драма театры.

ТЕЖЕМЕЛ (кырг.-монг. теджамл) эмчек көрбөй, эмчек эмбей, упчу ээмп чонойгон бала.

ТЕЗ (ир.) 1. курч. 2. өтм. ылдам, бат. Сөзгө кызыгып отуруп албай, тез келгин (сүйл.).

ТЕЙТАЙ (кыт. тайтай, дун. тэтэ) 1. мырза аял, байбиче, ага-ча, ханум. 2. өтм. (кыргыздар: бутун бала кезинен таңып, кичинейт) салган, баса албай калган аялды түшүнөт. Жужандын рейтип салган, баса албай калган аялды менен тамак ичпей, ий-тейтайы мындан чала-чарпы кабар алары менен тамак ичпей, ий-лап жатып калды (А. Саспаев).

ТЕКЕ АЙЫ (кырг., эск.) эскиче ай эсебинде: алтынчы ай (июль айына туура келет). Көп жаңылып, күн эсебин так билбейт, Чын куранды Теке айы деп талашып (С. Эралиев).

ТЕКЕ ЖООМАРТ түркмөн элинин теке жана емуд уруулары-

нып атынан (емуд — «жоомарт». Бул эки уруу өстүргөн ат «теке жоомарт» деп аталып кеткен). Теке жоомарт ат минген, Темирдей көпкөк тон кийген («Манас»). Теке жоомарт Телтору ат, Жоорудубу Курманбек? («Курманбек»).

ТЕКЕБЕР (ар.) 1. көөдөнүн көтөргөн, дөгүрсүгөн, төрө пейил. Адамды өзүнө текебеген текебер неме (сүйл.). 2. кесирдүү, тандай берме адам. «Тоо силкинсе мен токтотом, мен силкинсем ким токтотот» деген текебери канаттуудай калкып, эл оозунда зор даңаз менен айтылат (Т. Сыдыкбеков).

ТЕКИРЕР (ар.) кайталоо, бышыктоо. Зуннахун балам, сизге айткан бир сөзүм бар эле. Ошол сөзүмдү яна текирерлеп эсинизге салууга мажбур болдум (К. Жантөшев).

ТЕКНЯ, ТЕКНЯМАТ (ар.) түш. диал., этн. жастык, таянгыч.

ТЕКМЕТ (ир.) этн. сайма, чийме түшүрүлгөн кайыш кур. Мектенке баратканда, китептерди текметтин алдына ичбинизге жараштыра кыстарып алчубуз (Ч. Айтматов).

ТЕКПИР (ар.) Кен Букарды карасан, Азанчысы аркырап, Көчөлөрү жаркырап, Текпир айтып бакырып, коомат айтып чакырып («Манас»); депкир м-н бирдей.

ТЕКЧЕ (ир.) 1. этн. там үйдүн ички дубалындагы (аны-муну коюлуучу) оюк. 2. китеп койгуч, полка. 3. боз үйдө: аны-муну коюу үчүн асма.

ТЕЛ, ТЕЛИ (кырг., эск.) келесоо, чала кайым, айлан баш. Айланып башы тел болуп, Көзүнүн жашы сел болуп (Тоголок Молдо); дел м-н бирдей.

ТЕЛЕГЕЙ (кырг. эск.) 1. айлана, жаратылыш, мейкиндик. Телегейи тең экен, Текши тууган эр экен («Манас»).

ТЕЛЕГРАММА (ор.<гр.) телеграф аркылуу берилген кабар жана ал кабар жазылган барак. Эртең эртең менен телеграмма жибермекчи болду Эдигей (Ч. Айтматов). Качалык чымыркансам да, Улукбек акеден бирди-жарым телеграмма барганын эстей алганым жок (С. Жигитов).

ТЕЛЕГРАФ (ор.<гр.) белгилүү аралыкка тез кабар жиберип, кабар кабыл алып туруучу техникалык система. Өткөнүмдү билер замат, борбордук телеграфтан апама телефон урдум (Ө. Даникеев).

ТЕЛЕФОН (ор.<гр.) электр термелүүлөрүн үндүк термелүүгө айландыруучу электр акустикалык прибор. Аялынын иштеген жери те телефон чалып, бүгүн театрда билет алганын эскертти (А. Станов). Кадрлар бөлүмүнүн телефону оной менен бошбой койду (Ө. Даникеев).

ТЕЛИ-ТЕМТЕН (кырг., эск.) жылкынын оорусу. Теке айтат деп ким айтат, Тели болгон жылкы айтат (Тоголок Молдо).

ТЕЛПЕК (кырг., эск.) тебетей. Ана, кол башчынын туулгасы жаркылдайт. Үкүлүү телпек кийген ай жамал кызды жаалай кара аргымактын көмкөргөн казандай соорусуна арта салды. Ошол Чынар кыздын өзү (Т. Касымбеков). Алайдан чыккан Мырза уул жигит. Кундуздан телпек кулпунта кийиң (А. Осмонов).

ТЕМИРТЕН (кырг., эск.) 1. бир кертим темир. 2. өтм. тулук, өтпөс бычак; казан көөлөгүч бычак.

ТЕН, ТЕНЕ (ир.) тулку бой, beden, өнө бой. Тенден жаным чыкканча, Артыңдан издеп табармын (фольк.). Канимет кылгын, эр жигит, Тененде азиз жан барда (фольк.), к. ден, дене.

ТЕНГЕ (кырг., эск.) 1. түш. диал. 20 тыйын. 2. бир сомдук күчүш акча.

ТЕНЦИР (кырг.-монг.) 1. кээ бир түрк-монгол элдеринде: асман, көк. 2. кудай маанисинде. Тенцир жалгасын, балам. Узун өмүр сүр. Тенцирим бир жааса, терегим эки жаайт (ылакап).

ТЕРЕЗЕ (ир.) имаратка, бөлмөгө аба жана жарык кирсин үчүн жасалган айнектелген тешик. Терезе түбүндө айдалган гүлдөрдөн бери бир түп алабата өсүп турган (А. Саспасев).

ТЕРИТ саман менен кебекти же күнжараны аралаштырып жасалган жем, тоют. Былтыр жем жетпей калганда, самандын майдасына кебек кошуп, өгүздөр менен аттарга терит берилген (Ж. Мавлянов).

ТЕСПЕ (ар.) дин. жипке тизилген 99 мончок. Эки жагында турган аскерлерге «суф» деп койду да, анан теспесин тарта Каныбекке жылмай карады (К. Жантөшев).

ТЕСТЕ (ир.). Биртике базира таруу бар эле, ошону балдарга тезде салдырып жүрдүм эле... (Т. Касымбеков). Чабылган чөптү тезделешти (сүйл.); десте м-н бирдей.

ТЕСТИЕР (ир.) кол-арага жаран калган бала. Кийинчерээк берки үйдүн ээси дунүйөдөн кайтып, артында аялы менен тестиер эки ууду калат (Ч. Айтматов).

ТЕХНИК (ор.<гр.) техникалык орто билимге ээ адам.

ТЕХНИКА (ор.<гр.) өндүрүш куралдары менен өндүрүш каражаттары. Техника өсүп жетилип, Зор гиганттар курулган (Шамей Токтобай уулу).

ТЕШЕ I (ир.) керки, чот.

ТЕШЕ II (ор. десятина) жер өлчөмү. Беш теше жерге айдалган буудай сонун чыкты (сүйл.).

ТИЗЕ (кыт. тицзы) акча, кагаз акча.

ТИКЕ (ир.) бөлүк, кесим, айрым (кыргыз тилинде «биртике» түрүндө кезигет). Биртике тамак жеди. Биртике сүйлөштүк.

ТИЛ (кырг.) 1. адамдын жана омурткалуу айбантардын даам сезүү органы. 2. адамдарды айбантардан айырмалап турган пикир алышуу, катнаш куралы. Тил байлануу — өлүм алдында сүйлөй алабай калуу. Тил кат — милдеттүү болуп кол коюп берген кагаз. Тил тийгизүү — куру убада. Калп убада менен алдай берүү. Тил тийгизүү — сөз менен адамды ыза кылуу.

ТИЛ АЗАР (кырг.-ир.) 1. тил албаган, мойну жар бербеген. 2. көңүлдү ооруткан, көңүлдү иренжиткен. Издеп алар күйөрү жок, 2. көңүлдү түшпө деп канча какшаса да болбогон тил азар баланы ким жоктомок, ким кейимек (Ч. Айтматов).

ТИЛГИРЕМ (ор.<гр.) телеграмма. Ак карагай тилгирем, Кайсы шаардан каткыңыз (Токтогул). Жетеси сизге тилгирем, Турмушумду билдирем (сүйл.).

ТИЛЛЕ (ир.). Атаң-энең мал үчүн, Кызыкты тилле, зар үчүн (Барпы). Тилле тенгелерге алардын сүрөтүн, ысмын чийдирип, а тилле тенгелерди өзү жумшаган (Т. Касымбеков); диалект м-н бирдей.

ТИЛСИМ (ар.), көптүк түрү тилсимат. Сыйкыр, арил, дуба, арбоо, адам баргыс, адам тийгис кылуу. Чек арага чеп кылып, Тилсим койгон жери бар. Чоң кароолчу Ак кулжа, Марчалай турган төрү бар («Семетей»). Акунбешим башаанын, Адам ууду жүртүзбөс. Тилсимат койгон жериби? («Манас»).

ТИНТЕ бычак, канжардын бир түрү. Кармашканга каргаша,

Калса душман кармаша, Эт жүрөккө саларга, Эки миздүү тинте бар («Манас»).

ТИР (кырг.-монг. тийрег) 1. куш күйгөн саятчылар тор ичине байлап койгон көгүчкөн, коён ж. б. майда жаныбар. Мен бир курган саятчы, Кармай деп жолуң торгогон, Жайдым жибек торумду, Тор ичинде тири бар, Суна көр, жаным, колунду (фольк.). 2. алгыр кушту тапка үйрөтүү үчүн колдонулуучу канат же башка нерсе. Күн сайын күйкөмдү тирге машыктырып, колумдан түшүргүм келбейт (Чалакыз).

ТИШ КАЛ (кырг.-ир.) этн. тиш карарткыч кара боёк. Дайыма тишине тиш кал салып, бетине ула, колуна кына сүртүп, кашына осмо коюп жүрө турган адаты бар (К. Жантөшев).

ТОБО (ар.) 1. өкүнүү, кейүү. 2. дин. канаат кылуу, барга ыраазы болуу. 3. өтм. таң калуу. Алты күнү ай чыкпай, Ой тобо-ой! Ай караңгы түн болду («Манас»). Ой тобо десеңчи! (Ч. Айтматов).

ТОБОКЕЛ (ар.) 1. дин. кудайга ишенип, бир ишти баштоо. Тобокелге салышып, Тоону көздөй бет алып («Манас»). 2. өтм. мейлиге салуу. Тобокелчи жандар өрттөй чатырап, ажал канатына жармашып, кылычтарын булгап (Т. Касымбеков).

ТОВАП (ар.), к. тооп.

ТОВАР (ор.<түрк.) сатуу үчүн өндүрүлгөн эмгек продуктусу. Дүкөндө жакшы товарлар бар экен (сүйл.).

ТОГОНЧОР, ТОГОЧОР, ТООНЧОР жээн кыздын баласынын баласы; жээн кыздын небереси.

ТОГООЛ (ар.) 1. жолугушуу, беттешүү, бетме-бет болуу. 2. астр. Үркөр менен Айдын бир бирине маңдайлашуусу, жолугушуусу. Беш тогоол — марттын экинчи жартысы менен апрелдин биринчи жартысы. Беш тогоол өтпөй, бел чечпейт (накыл). Ушул ай — мал чарбасы үчүн өтө коркунучтуу. Чөп түгөнүп, мал арыктап турган маал. Бул айда кыргыз малын колдо багып, аны менен алек болуп, бел чечип да жатып уктабайт. Оң чекеден күн чыгып, Сол чекеден Ай чыгып, Тогоол болуп бул экөө, Белги болуп алыштыр («Семетей»).

ТОЗ, ТОС (кырг., эск., ир. тус) 1. кайың жыгачы. 2. кайыңдын бооруна ур болгон тоголок. 3. өтм. үйөр, муз үстүн каптаган муздуу суу.

ТОЗОК (ир.) 1. дин. кыйноо жайы. Бейиш, тозок санаа менен ойлошкон, Арбап, арбап жемиш таап тойлошкон (Ж. Бөкөнбаев). 2. өтм. азап, кыйноо, жапаа чегүү. Манасым качан көрөм деп, Карып кетип баратам. Бул дүйнөнүн тозогун, Көрүп кетип баратам («Манас»). Токойдун башы Айгыр-Жал, Тозокту тарттым асыл жар (Эл ырлары).

ТОЗОКУ (ир.) өтм. оңбогон митаам, кудайдын каары; жадаат-ма. Кыйшыгы бар эли бар, Кыңырлыгын түзөтөр, Тозоку Жолой бөрү бар («Манас»).

ТОКОНААЛАТ (ар.) арам ойлуу, шектүү, маскара кыла турган, кесепети тие турган; жек көрүнүч. Өз напсине тартпаймын, Тоодой токонаалатты, Өз мойнума артпаймын («Манас»). Сенин токонаалатың бардыгыбызга тийип, бетибизге көө жапты («Чалкан»).

ТОКСАБА орто кылымдарда Орто Азиядагы хандыктарда мансаптын аты.

ТОМОЛОЙ (кырг., эск.) жетим, ата-энеси жок жетим. Керээз

үч жашка чыкканда энеси өлүп, томолой жетим калган (Токтогул). **ТОННА** (ор.<фр.) жүз килограммга барабар оордуктагы салмак бирдиги. Көңүлгө алсак жетишер, Жүздөгөн тонна чөптөрдү (Шамей Токтобай уулу).

ТОНБИЙ (кырг., эск.) 1. ызгаардуу, катуу. 2. одоно, орой. Мындай тарт десе... деп, апама тонбий сүйлөп, жемелеп атам да келди (Т. Касымбеков).

ТООМАТ (ар.), к. доомат.

ТООНЧОР, к. тогончор.

ТООП (ар.) дин. «ыйык» жайларга барып, тегеренип жалынуу, сыйынуу. Тооп кылып чыкырап, Токтобой ыйлап буркурап, Эгем-деп сурап баланы («Манас»). Ал акырын эңкейип, акылман калпыздын этегине тооп кылды (Т. Касымбеков). Азирети олуям, жүзүңдү көрбүз, этегинизге тооп кылабыз деп, мечиттегилер ээ-жаа бербей эшикте... (Ш. Садыбакасов).

ТООРАТ (ар.) дин. Библиянын мусулманча аты (еврейлердин жана тарсалардын негизги диний китеби).

ТООРУК (ор. торг) карызын төлөй албаган адамдын мал-мүлкүн эл алдында жарыялап, кыйкырып сатуу. Торгоду болуш сөзүңдү, Тоорук кылды өзүңдү (Тоголок Молдо).

ТООСУН, ТОРСУН (ир.) там үйдүн устуну. Тоосундарынын учтары алды-кийини оркоюп, шыбынын камыштары мастын чаңындай туш келди самтырайт (Т. Касымбеков).

ТООС (ар.) кыргоол тукумуна кирүүчү куйругу кооз куш, павлин.

ТОП (кырг., эск.) замбирек. Топ атып ойношуп, Токойду бойлошуп («Манас»).

ТОПОН (ар.) 1. ташкын, бороон. 2. миф. бүткүл ааламды каптаган сел. Топон суу тоздон кирбеген, Сулайман сурак албаган («Манас»).

ТОПУ (ир.) такыя, баш кийим. Урмат кылып Ала-Тоонун чокусуң, күн кийгизди нур кештелүү топусун (Т. Байзаков).

ТОПУК (ар.) канаат кылуу, барга ыраазы болуу. Топуң кеткен Накеним, Тойго ырдайсың күңүгө (Токтогул).

ТОРБО (кырг., эск.) кичине баштык (орус тилине «торба» болуп кирген); китеп торбо (китеп баштык).

ТОРГУН (кырг., калм., торги, монг. торгон) жибек кездеме, бышык жибек. Кырк беш төгөгө мал жүктөп, Кызыл алтын зар жүктөп, Торгун, тубар бул менен, Алты шибен кул менен («Манас»).

ТОРКО (кырг.-монг. торго) жибек кездеменин бир түрү. Торко элечек оронуп, Той баштаган энекем (кошок). Үртүгүн торко жаптырган, Актарынын мойнуна Алтындан темир тактырган («Манас»). Торко элек.

ТОСТУКАН, ТОСТОГОН (кырг., эск.) чөйчөк, кичинекей жыгач аяк (орус тилине «стакан» болуп кирген). Тоодой кула аты бар, Тостукандай көзү бар (Эл ырлары).

ТОТУ (ир.) тумшугу ийри кооз куш. Тоту элем элге сайраган, Толгоп чертип күүмдү (Токтогул). Тоту — жүнү менен, Булбул — үнү менен (макал).

ТӨЛГӨ (кырг., эск.) этн. бал ачуу, келечектен, болочоктон «ка-бар» берүү (төлгөнү 41 таштан же кумалактан тарткан). Төлгөчү Кара Төлөгүм, Төлгөндү тартчы башыма («Манас»). Төлгөчү — башы тогуз, аягы сегиз, телегейиң тегиз (Т. Касымбеков).

ТӨЛӨ, ДӨЛӨ (пр.) 1. түш. днал. жер үй. 2. таштан жасап алган калканчы (куш күйгөндө). Таштан төлө жасап алып карап отурушат (К. Жантөшев). Бир топ киши кумар ойноп отурат, Далдоо кылып хаммамдардын дөлөсүн (Т. Байзаков).

ТӨНДҮРҮҮ (пр.) 1. ыкчамдатуу, тез жүрүү. 2. өтм. жорголотуу, шайбырлатуу. Шайбырына көндүрүп, Жоргосуна төндүрүп («Манас»).

ТӨҢКӨРҮШ (кырг., эск.) 1. революция (1920—30-жылдары колдонулган термин). 1917-жылы февралда төңкөрүш болуп падыша... тактыдан кулады (Ж. Бөкөнбаев). 2. реформа. Мынакей келди төңкөрүш, Кедейге арнап жер бөлүш (Ж. Бөкөнбаев). Жер-суу төңкөрүшү быйылдан башталат имиш (М. Абдукаримов).

ТӨРКҮН-ТӨЗ (кырг., монг. төрхөм) кыздын ата-энеси жак, кыздын эли. Кимдин жары болосуң? Төркүн-төзүң кайда эле? (Тоголок Молдо).

ТӨРӨТЭЙ (монг. төрөхтай) сабырдуу, токтоо, тарбиялуу.
ТӨРТҮЛ (кырг., эск.) төрт булун; төрт бурч. Көкүрөгү ачык, тизесине жете шалбыраган ак желетке үстүнөн кош бел боо курчанган. Башында төрткүл жаны топу (Ж. Мавлянов). Бул сөз менен байыркы замандан калган шаар, сепил урандылары да атала берет. Ошол урандынын тоому жаткан жер Төрткүл атка да коногон; пр. мындай маанини «чахан дивар» (чалдыбар — төрт дубал) билдирет.

ТӨРТҮНЧҮЛӨР (кырг., эск.) 1920-жылдары басмачыларга каршы күрөшкөн Түркстандын 4-аткычтар полкунун жоокерлерин элдин атоосу. — Кармашып өлгүлө! Колго түшсөнөр төртүнчү жанынарды койбойт, — деп бакырды корбашы (А. Токомбаев). Бул дин-азар тээ илгертен өкүматчыл болучу. Төртүнчүлөргө барып кошулуң, мусулманстан курабыз дегендерге каршы күрөшкөн (Ш. Абдраманов).

ТӨШӨК (кырг., эск.) 1. жууркан, төшөнчү. 2. өтм. уктап турган орун. Түрк тилдеринин көбүндө учурайт (ираң тилдеринде «дөшөк», орус тилинде «тюфак» болуп калган). Өз үйүм, өлөң төшөгүм (макал).

ТРАКТОР (ор.) айыл чарба ишинде, жер айдоо жумушунда колдонулуучу машина. Күркүрөтүп жолборстой тракторун, Чала калган жерлерин жанып иштеп (Шамей Токтобай уулу). Айыл четиндеги айдоодон баягы жалгыз трактордун татыраганы угулат (Ч. Айтматов).

ТРАКТОРЧУ (ор.-кырг.) трактор айдоочу. Тракторчу дин бузуп тынбай иштеп, Сапатын кубалашат улам издеп (Шамей Токтобай уулу).

ТРАНСПОРТ (ор.<лат.) материалдык өндүрүштүн жүргүнчү жана жүк ташууну ишке ашыруучу тармагы. Эрлестин келиши менен сөз эркектердин тириликке ооду, кызмат, транспорт, жолдогу күрткү тууралуу сөзгө киришти (Ч. Айтматов).

ТРАНШЕЙ (ор.<фр.) узун терең окоп. Басып жылып жүрүүгө, траншей казып жол кылгам (фольк.).

ТУБАР, ТАБАР кез мал, кездеме; жибектин бир түрү (орус тилине товар болуп кирген). Бетиң аппак пактадай, Бедериң жибек тубардай (Тоголок Молдо).

ТУГУЛЧУК (кырг.-монг. тугл.—музоо) таштын уюлундай, тоголок бышык адам (токол, тукул да ушул сөз менен байланыштуу).

ТУГУЯН (ар.) албууттануу, элени-желени болуу; толкундануу. Тугуян жетим — кой деп коёр кишини жок, теңтек жетим.

ТУК сугат арыктын башы, башаттын байланган жери; кулак. Жаш кезден арыктан — арыкка, шактаң — шакка, туктан — тукка кетмен көтөрүп жүрүп көнгөн жаным... (Ж. Мавлянов).

ТУК ЭТҮҮ (монг.-кырг. дуг — чырма, уйку, хийх — этүү, алуу) бир аз уктап алуу, бир аз чырма этүү. Бул түнү контордо отурган дор да тук эткени тук этип, тук этпегени жок, көздөрүн ушалган бойдон жапа тырмак талаага жөнөштү (Ш. Садыбакасов).

ТУКАБА (пр.) түктүү кездеменин бир түрү; макмал. Көк тукаба көйнөгүн, Көп какшаттын дүйнө күн (фольк.), к. дукаба.

ТУКУМ (пр.) 1. өсүмдүктүн уругу. 2. дан, урук. 3. жумуртка. 4. өтм. уруу, урук, эл. Түгөнгөн сайын түтөгөн, Түптүү Манас тукуму («Манас»).

ТУЛПАР чыдамкай күлүк ат (Орто Азия элдеринин жомокторунда көп учурап, ал канаттуу деп да сүрөттөлөт). Тулпар минип, туу кармап, Азаматтар аттанды (Ж. Бөкөнбаев). Аттын баары — тулпар эмес, Куштун баары — шумкар эмес (макал).

ТУЛУМ (кырг., эск.) айдар, өрүлгөн чач. Артамжыдай чубалган, Айдар тулум чачы бар («Манас»). Тулумаууну туз кылып, Эр бүлөнү кул кылып («Манас»).

ТУЛУП (кырг.) этн. туюк союлган териден жасалган баштык (тат.-каз. тон; орус тилине «тулуп» байдон кирген). Ха-ха-ха, Чүкө салган тулубум, Ташта энеке кереги жок мүнүцүн (Ж. Турусбеков).

ТУМАР (ар.) 1. жазуусу бар түрмөк кагаз, документ. 2. өтм. дин. ичине аят жазып, үч бурч кылып бүктөп, денеге асыл жүрө турган кагаз. Асыл жабуу жаптырып, Мойнуна тумар тактырып, Болжолсуз муну бактырып (Тоголок Молдо). Нысабы жок коколор, Аялдардын мойнуна, Тагып жатат тумарын (Токтогул).

ТУНУКЕ (пр.) канылтыр, үйдүн чатырын жаба турган жука темир. Тунуке менен жаптырып, Балдарга мекен салдырган (Токтогул). Үстүн көк тунуке менен жаптырган жыгач үй (К. Жантөшев).

ТУҢЧУ, ДУҢЧУ (кыт.) тилмеч, котормочу (оозеки). Тохтахун деген туңчу уйгур жигит качкын кыргыздарга көп жакшылык кылды. Калмактын колуна түшүп калган туткун кыргыз балдардын башын азат кылды (Х. Карасаев).

ТУРА (кырг.-монг. тур — туюк) 1. туюк. Агым такалабаса, турасы түгөнөт. 2. туюктын ичиндеги кемик сөөк. Туягында тура жок, Тулпар сындуу мал экен («Семетей»).

ТУРПАК (кырг., эск.) топурак. Туулган турпагым ушул жер (мекеним деген мааниде).

ТУРУП, ТУРП (пр.) көк чамгыр.

ТУТ (пр.). Арык жакалай тут жыгачтары тигилди (сүйл.), к. тыт. Туу (кырг.-монг. туг) асаба, байрак, желек. Кармаганым кызыл туу, Кайрат кылып белги буу (фольк.).

ТУУЛГА (монг.) жоокерлердин баш кийими. Ал экөө үстүнө зоот, башына туулга кийинип, эркектер менен чабышкан экен (К. Жантөшев).

ТУУР (кырг., эск.) бүркүт, куш үчүн отургуч. Кыраандай тилип кызылдар, Кыратып жоону таратса, Кыраным конуп тууруна, Кызыкка батсам жанаша (Эл ырлары).

ТУУШАР (ир.) кабылуу, жолугуу. Жакшы ишке туушар болду (сүйл.), к. дуушар, дучар.

ТУФН (кыт.) бандит. Тапанча кармаган кытай унчукпай келип эле Боркону жаакка чаап жиберди да: «кийинки алмаштырган туфн!» деп тилдеди (А. Саспаев).

ТУФЛИ (ор.) кончу жок бут кийим. Капысынан үкөкөнүн үс-түнө таманы калың туфли коюлду (Э. Борбиев).

ТҮМӨН (кырг.-моңг.) 1. он мин. 2. өтм. өтө көп, жер жайнаган. Нечен түмөн кол менен («Манас»).

ТҮЙНӨК (кырг.) малдын ич өткөк оорусу. Жалган акт жаза-сын, Түйнөк болуп өлдү деп, Печатынды басасын («Чалкан»). Малдын алды топурак, таш жеп, түйнөк болуп өлө баштады (К. Акматов).

ТҮПӨЙҮЛ (ир.-ар.) сарсаңа, эки ойлуу болуу. Түндө жатып түш көрүп, Түпөйүл жамап иш көрүп («Манас»).

ТҮРГӨН (моңг. тургэн) 1. тез, ылдам, өтө шар. 2. өтм. суунун аты. Түргөндүн суусу кандуу суу, Далай адам мерт болгон (Эл ырлары).

ТҮРКӨНҮ (кырг., эск.) жөнөкөй, окубаган. Түркөйү өсүп, заман жөнүн аз таанып, Бар билгени тоо айлынан ашпаган (С. Эралиев). Келмек эле зарыктырбай жан теним, Анын түркөй энесинде бар шегим (С. Жигитов).

ТҮРМӨ (кырг.-ор. тюрьма <отурма?) эркинен ажыратуу жа-засына тартылгандарды камоочу жай. Сен эмне, абышка, түрмөгө түшкүн келип калганбы (Ч. Айтматов).

ТҮРПҮ (ир.) 1. жалпак, одуракай өгөө, Жакшылап жыламала-бастан, түрүлөп коё салды (сүйл.). 2. өтм. балыктын бир түрү.

ТЫК (ир.) 1. кылыч. 2. иши, учтуу иши. Найзага болот тык кылган, Тыгын учтуу курч кылган (Тоголок Молдо). Айкөлдүн атаң Манастын, Белине сынган кийгакты, Буруп-бурап алганда, Кийгак-тын тыгы карс этип, Белинде сынып калыптыр («Манас»).

ТЫЛ (ор.) оорук. Тылдагы аскер бөлүктөрү. Тылдан жардам бе-рип турдук (сүйл.).

ТЫНДЫМ (кырг.-ир.) жанып дем алдырбай салуу, өлтүрүү. Мына Дөмбү бир ок менен тындым болду (Т. Касымбеков). Апы ошондо тындым кылып салсам, Айбала экөөбүздөн башка эч ким билбейт болчу (К. Жантөшев).

ТЫНЫБЕК (кырг.) жаны бек, өлбөй турган.

ТЫРАШМАНКЕ (ор. трайбанка) жеңил арабанын бир түрү.

ТЫТ (ир.) жалбырагын жибек курту жей турган дарак. Көгөр-гөн жыгач тыт деген, Эмчектен чыгат сүт деген (Барпы).

ТЭЭ (ар.) араб алфавитиндеги төртүнчү тамга, 400 деген сан-дын ордуна жүрөт.

ТЭЭЖИК тил албаган, кечкир.

У

УБААЖЫ, УБАЖЫ (ар.) себеп, далил, шылтоо, жөн-жай. Эл көрбөгөн бөлөк эл, Эр Бокмурун жыйган деп, Убажысын айтышып, Убараны тартышып («Манас»).

УБАДА (ар.) 1. сөз байлашуу, макулдашуу. Эсенкан кызы Бу-

рулча, Бирибизди бирбиз Көрүшмөккө зар элек, Келемин деп ишенген, Көп убадам бар эле («Манас»). 2. мөөнөт, убакыт бол-жоо. Бирге кетүү үчүн украиниялык кыздарга убада берди (С. Са-сыкбаев).

УБАЖИП (ар.) дин. аткарылышы милдет эреже. Эгер өлгөндү уккандардын даараты жок болсо, жакы зарыл жумунтары болсо, ал убакта, араларынан бирөөнү жаназага дайындап жиберсе да **убажип**, мустахаб болот (К. Жантөшев).

УБАЗИР (ар.) кандын, падышанын, акимдин акылчысы. Кы-лымды билген хан болсо, Кырк убазир болот го («Манас»). Эп-теси Азиз падыша Толубай чалды Вазирден тез чакыртып жанына алды (А. Осмонов); **вазир** м-н бирдей.

УБАЙРАН (ир.), к. ойрон.

УБАЙЫМ (ар.) 1. чочулоо, кайгыруу. 2. сарсаңа болуу, тын-чы кетүү. «Эми кандай кылам?» дейт ал убайым жеп (Ч. Айтма-тов).

УБАК, УБАКЫТ (ар.) мезгил, чак, мөөнөт. Ал Сагын өзүн алаксытып, ишке мурдакыдан да көбүрөөк убактысын арнады (А. Саспаев).

УБАЛ (ар.) дин. күнөө, айып, чеки иш. **Убалы** бар көздүн да, Уйку деген бир сонун (Токтогул).

УБАЛИИ (ар.) аким, улук, башкаруучу.

УБАРА (ир.) алпурушуу, алек болуу, алакетке түшүү.

УБАТ, УВАТ 1. аңыз аралыгындагы чек. 2. аңыз аралыгында-гы арык. Убат жолдо келаткан ак, кызыл жоолукчан келиндер жа-рыла берди (Ч. Айтматов). Ошондо биз уваттын четинде Субан-кулдун таар күрмөсүн төшөнүп, арыктын кашатын жазаанып жа-табыз (Ч. Айтматов).

УВАЗИР (ар.), к. убазир, вазир.

УВАКЫП (ар.), к. вакуп.

УВАССАЖУП (ир.), к. басажуп.

УГУТ 1. бозо ачыткыч. 2. жер семирткич. Түрүн таап дыйкан-дар, Түрлүү угуттан чачылды. Гүлдүн төгүп косектин, Гүл чаман болуп ачылды (Эл ырлары). 3. өтм. кайрат, тууш. Аскерге арнап бактырган Аргымактар семирчип, Урушка минип барсам деп, **Угут-туу** жаштар желигип (Эл ырлары).

УДАЙЧЫ (ир.) ханды, акимди ээрчип жүрүүчү жоокер. Казы менен мунтусун, Калкы сөзүн укчуусун, Удайчы менен бектерин, Устунө алып келгени («Манас»). Нияз кушбеги артта жакыныраак турган удайчыны башын ийкеп чакырды (Т. Касымбеков).

УДАРНИК (ор.) шайдоот, эпкинүү. Коммунисттик эмгектин ударишги. Колу туурук ударникке жолугуп, Азамат деп далысынан кагууга (А. Осмонов).

УЖДАН (ар.) ыйман, уят, намыс, адамдык. — Бирок ал ка-димки ужданы бар кишилерче каза болду, — деди Бекмурат (А. Са-спаев).

УЖУТ (ар.) ишке ашыруу, ажаттан чыгаруу. Бирок арыз-мунду угуп, **ужутуна** чыккан эч ким жок (К. Жантөшев).

УЗ, УС чебер, кылдат, уста. Оңунан келген иш эле, Оймуктуудан уз эле («Манас»).

УКУК (ар.) мерт баштын акысы, эрки. Ушунча келей, карып-тын, Укугун колго тийгизген (Барпы).

УЛАМА (ар.) 1. дин окумуштуусу. Көкөтөйдүн Бокмурун, Ула-

мадан улаган, Билгичтерден сураган («Манас»). 2. өтм. аалым, окумуштуу, илимпоз.

УЛАН I бой тарткан өспүрүм, жаш жигит. Уландар, кыз-келиндер оюн курушту.

УЛАН II (кырг.-монг. тоо) 1. капчыгай, капчаал. 2. тоо. Уландан соккон шамал таш учурат (сүйл.).

УЛАПА (кырг., эск.) сыйлык, мактоо. Кызыл кымкап кийинип, Улапага жорго алды («Манас»).

УЛУК, УЛУУ БИТИКЧИ тар. монгол хандарынын убагында: башкы катчы.

УЛУТ (кырг.-монг. улс) эл, калк, журт. Уктасам кетпейт түшүмдөн, Улутум ушул топ кыргыз (Токтогул).

УМАЙ ЭНЕ (ар.-кырг.) 1. Обо эне, адам баласынын биринчи энеси (уламышта). Адам-Ата, Умайдан, Төгүп айтса — бир кызык (Жеңижок). 2. өтм. Умай эне (бөбөктүн колдоочу энеси). 3. төрөлгөн баланын тону. Умайга табыса — угул болор (макал).

УМАЧ (ир.) 1. буудай унунан жасалган суюгураак ботко. 2. өтм. былтыке, коюу жарма.

УМАШ, МАШ (ир.) төө буурчак, чоң буурчак. Умаштай көз ачылуу — уйку ачыла түшүү (маш буурчакты ашка пайдалануу үчүн, алды менен ыкчам сууга салып коёт. Бир аздан соң, кабыктары жарылып, ичиндеги даны бадырая түшөт. Чочуганда же кубанганда көзүнүн бадырайып ачыла түшүшү — кабыгы ачылган буурчак сыяктана түшкөн; мына ушундан улам жогорку накыл сөз жаралган). Кудай берсе сендейди, Көзүңдү маштай ачамын, Каныңды суудай чачамын («Семетей»). Семетей чочуп ойгонуп, Ок жыландай толгонуп, Умаштай көзү ачылып («Семетей»).

УНИВЕРСИТЕТ (ор.-лат.) түрдүү тармактар боюнча адистерди даярдоочу жогорку окуу жайы. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети.

УПА I косметикалык жана гигиеналык максатта колдонулуучу жыпар жыттуу абдан майда күкүм. Упа, эндик сыйпануу кыз-келиндин адаты (ылакап).

УПА II, к. онаа.

УПАТ (ар.) өлүм, кыракан. Упат кылып сөөгүн, Жети баштуу кемпирди, Сексен бөлүп өтүптүр («Эр Төштүк»).

УР (ар.) бейиш кызы; укмуштуу сулуу кыз. Келбети урдун кызындай, келишимдүү Каныкей («Манас»).

УРМАТ (ар.) сый, кадыр, барк. Жол башчыбыз партия, Урматтайбыз сени биз (Барпы). Өзүң билген, көргөндөн, Урматташып жүргөндөн, Канчалары дагы өлдү («Манас»).

УРУКСАТ (ар.) макулдук, эрк берүү. Уруксат кылсаң бир күнгө, Улагана жатайын (Токтогул). Уруксат сизге, Осоке, Узата бергин ар жагын (А. Үсөнбаев).

УРУМ (ар.) Рим, Греция, Түркия. Рум<Рим (Рум деген ат менен илгерки Рим, андан кийин Византия аталган, андан кийин Сельжук түрктөрү да ушул ат менен атала турган болгон). Урум-Убалы Карачка жетсин!.. (С. Өмүрбаев). Уландар урум атсын деп, Урматка журтум батсын деп («Манас»).

УРУЯТ (ар.) эркиндик, азаттык. Кече уруяттан кийин, тиги дөбөдө бир жамап үй болор эле (Ч. Айтматов).

УСТА (ир.) чебер, уз, кылдат; темирчи. Сугатчы тилейт эгинди, Усталар тилейт көмүрдү (Эл ырлары).

УСТАКАНА (ир.) 1. мастерская. Чапан устаканамда отурам, аялымча кезит окуп коюп, радиону угуп коюп (Э. Борбиев). 2. устанын узана турган жайы. Карыган атам жыгач устасы... тандан намазын окуп, устаканасына кетет да, күн бата келет (Ч. Айтматов).

УСТАРА (ир.) чач, сакал алуучу бычак. Устаралаң биринчи элдин мурутту, Кыздар түшкө кире берип курутту (С. Жигитов).

УСТАТ, УСТАЗ (ир.) 1. үйрөтүүчү, мугалим. Жаңы ачып, жолду чапкан түбөлүк, Эмес беле улуу устат Ленин (Ж. Турусбеков). 2. чебер, уз. Боз үйдүн уук-керегесин мыкты жасаган устат адам.

УСТУКАН (ир.) 1. сөөк, сын. Ак сакалы чүнтөдөй, Устукан сөөгү мистелей («Манас»). 2. өтм. бышырылган эттүү сөөк. Устукан берген киши жок, Көңүл коюп бир карап (Токтогул). Мүйүздүү Бугу-Эненин этин былчылдата чайнап, бир бирине устукан сунушуп (Ч. Айтматов).

УСТУН, УСТУМ (ир.) 1. түркүк, тирек. Бирнн курч бартасы менен жалантып устун сомдоп, бири тактай жылмалайт (Т. Сыдыкбеков). 2. коло карагай. Тоодон устун үчүн эки коло карагай сүйрөтүп келди (Т. Сыдыкбеков).

УСУЛ (ар.) 1. ыкма, тартип, метод. 2. өтм. жөн билги, салт.

УСУЛ ЖАДИТ (ар.) жаны тартип окууусу, окутуунун оңойлотулган жолу жана ошондой ыкма м-н окуткан мектеп (бул метод 1905-жылдан кийин пайда болгон). Усул жадит окуган, Арасында молдосу (сүйл.).

УСУЛ КАДИМ (ар.) эски тартип, эски тартип окууусу (окуунун оор методу, дин китептерин, куранды окутуунун методу). Диндин жолу алды-артылды туюктап, Салган болчу мойнубузга сыйыртмак. «Усул кадим» тун түшүрүп балага, Эзген антип, эркиндик жок туюктап (А. Чоробаев).

УЧ, УШ (ир.) эс, ап, сезим. Далайга чейин эс-учун жыйнай албай жатты (сүйл.). Отурган элдин ушун алып, коркутуп салды (сүйл.).

УЧАН-ТЕҢИЗ (кырг., эск.) чеги жок, аябаган көп, толуп жаткан. Акылай деген эненди, Алып койду ит чиркин, Учан-теңиз уяты, Салып койду ит чиркин («Семетей»).

УЧАСТОК, УЧАСТКА (ор.) жердин бир бөлүгү. Матвеев участкактун жайып түшүндүрүп жатты (С. Сасыкбаев). Участканын врачы чакыраар менен келе калды («КМ»).

УЧМАК, УЖМАК 1. дин. бейиш. 2. өтм. берекелүү, жымгалдуу. Учмактуу журт кеп кылды, Уу кылалы деп кылды (Тоголок Молдо).

УЯТ-ШАМ (кырг.-ар.) айып, кемчилик, өрөскөөд. Итке эмне уят-шам, үрө бербейби (Ш. Садыбакасов). Эң кандай уят-шамы жок, ушул эле эски костюмум менен бара берем (сүйл.).

Ү

ҮДӨ (ир.) 1. өтөлгө, эсе. А сен каалаганыңды сура, үдөсүнө чыкпасам, достуктун анты урсун (К. Жантөшев). 2. аткаруу. Бир айда буудай менен шалынын үдөсүнө чыксаңар болду (М. Абдукаримов).

УДӨТ (ар.) сап, эсеп, мөөнөт. Арбын калын мал алып, Атасы кыздын оюот деп, Жарым малын кызына, Жасоо кылып койт деп, Токтолгон болсо **үдөтү**, Тоюун арбын соёт деп («Манас»); адат м-н бирдей.

УЖӨТ (ар.) милдет, ишке ашыруу. Насыят айткан сөзүмдү, Улпаган келей барсынбы? Баш көтөрүп **үжөткө**, Чыкпаган келей барсынбы? (Тоголок Молдо).

УЖҮРӨ (ар.) бөлмө, комната. Желбегей жамынган шырма кара чапанын оңдонуп, артына карабай, **үжүрөдөн** чыгып кетти (Т. Касымбеков).

ҮЗӨҢГҮ БАБА (сүйл.), **заңги баба** м-н бирдей.

ҮЗҮР I (ар.) 1. өтүнүч, алуу суроо, тилек. Атайы барып, Каныкей, Аяшка **үзүр** айтам деп, Жалгыз уулу Семетей, Жентектеп кайра кайтам деп («Манас»). Көзү чалган бенденин, **Үзүрү** болсо сураган («Манас»). 2. өтм. себеп. **Үзүрүм** бар, бутуму чечпейм (сүйл.).

ҮЗҮР II, ҮСҮР (ар.) жыргал, жыргоо, тынчтык. Иштин, окуундун **үзүрүн** көргүн, балам деп алкады (А. Саспасев). Адал эмгектердин **үзүрүн** тойлоп аткан экенсиңер го? (К. Жантөшев).

ҮЗҮР-МААЗЫР (ар.) өтүнүч-кечирим, жөн-жүйө, келди-кетти. Бир топ **үзүр-мазыр** сөздөр айтылып, ичтеги кусмат чыгып, эки тууган ырайлашып калды («КМ»).

ҮЛПӨТ (ир.) сый-сыпат, ашына. Бул ашыма келсин де, **Үлпөтүмдү** көрсүн де («Манас»).

ҮЛҮШ (кырг., эск.) 1. тиешелүү энчи, тийиштүү бөлүк. Бул кызылды алты **үлүшкө** бөлөбүз (К. Жантөшев). 2. жайлоо тою. **Үлүш** берип, бээ союп, Кийик атып, куш салып («Эр Табылды»). **Үлүш** жейбиз деп, Чормондун айлына бараткандар мени да кызыктырды (А. Токомбаев).

ҮМӨТ, ҮММӨТ I (ар.) дин. Мухаммед пайгамбардын жолун жолдогондор. Пайгамбардын **үмөтү** — Башына селде чаласын (Токтогул). Атым Болоттур... алхамду лилла, мусулманмын, бир кудайдын пендесинин, Мухаммед пайгамбардын **үмөтүмүн**... — деп, **үзүп-үзүп** жооп кылды (Т. Касымбеков).

ҮМӨТ, ҮММӨТ II (ар.) туруктуулук, мыктылык, айкөлдүк; демилге. Найза сайса тешпеген, Эр **үмөтүгү** көрүнөт. Чапса кылып өтпөгөн, Керемети көрүнөт («Манас»).

ҮМҮТ (ар.) дама, тилек, каалоо. Кандай тилек, кандай **үмүт** менен өстүрдү экен деп, оюма алып койбоптурмун (Ч. Айтматов). **Үмүт** үзүп жанынан, Акында арман күчөдү (Барпы).

ҮМҮТКЕР (ар.-ир.) дама кыла берген, тилек кыла берген. Ошентип кары тамшанды, жигитти карап **үмүткер** (А. Токомбаев).

ҮҢКҮР-НАҢКИР (ар.) дин. өлгөн адам көргө коюлгандан кийин келүүчү эки суракчы бериште. имиш. **Үңкүр-наңкир** караңгы көрүнө келе калып, темир колдору менен кысып, суракка алып жаткандай, жүрөгү оозуна тыгылып, бүткөн бою дүр эте түштү (К. Жантөшев).

ҮП (кырг.-монг. үб) 1. атадан калган энчи. 2. өтм. асыл буюм, кымбат мүлк. Кенжекенин **үбү** бар, Чаар ингендин үстүндө («Эр Төштүк»). **Үйгө** жыйган казына, **Үбүн** сатты, кайран эл (Ы. Шайбеков).

ҮПҮ (ар.) дары болуучу, айнытыруучу. **Үпү** деген бир дары, Апы деген бир дары, Атайын издеп алдырды («Манас»).

ҮПҮКӨ (ор. опойка) музоонун теринен жасалган булгаарыдан тигилген өтүк.

ҮРГҮЛЖҮ (кырг., эск.) дүң; чогуусу менен, бүт бойдон. Коёңду өз майы менен өзүн майла! Магазинден майды үргүлжү сатып алдык кылып пулуң төлөдүк да, кайра магазиндин өзүнө өткөрдүк. Төккөн майыбыз үчүн кайра пул берди (Ш. Абдыраманов).

ҮРКӨР (кырг.) асмандагы топ жылдыз (өзб. хулкер, Байыркы грек мифологиясында: Атлант, анын аялы Плейондун жети кызы. Кыргыз мифологиясында: жети кара мурут жигит. Аны биринчи кызы Үлпүлдөк сулууну Жетиген — жети каракчы ала качып кеткен имиш. Кыргыздар кыштын узун түнүн Үркөргө карап болжогоң) **Үркөр-Үркөр** топ жылдыз, үркүп кайда барасың? (Эл ырлары).

ҮРӨЙ I (ир.) өң, бет, жүз; кебете, кешпир. Алмамбет, Чубак түгөйү, Адамдан башка **үрөйү** («Манас»). **Үрөйү** суукту үйүнө киргизбе (макал).

ҮРӨЙ II (ар.) жап, тын. Кыш болсо малчыларды бирде үмүттөндүрүп, бирде **үрөйүн** учура коркутуп өтүп жагты (Ч. Айтматов). Баягы кабатынан нур төгүлгөн сулуу жубан эмес, ыраңы жаргактай кер сары, чачы шыбактай куу бир **үрөй** (Т. Касымбеков).

ҮРТҮК (кырг., эск.) 1. этн. ат жабуу, очок жапкыч, аны эски чүпүрөктөн тигет. Аттарынын баарысы, **Үртүк** менен жабылуу («Курманбек»).

ҮРҮКҮ (ар.), к. **ирекет**.

ҮРҮМ (ар.). Мына азыр үрүмдөн табылгыс малды [кездеме] алдыга жайып коюп отурсам, ооздорун куу чөп менен аарчынат (Ч. Айтматов), к. урум.

ҮСТӨЛ, к. **стол**.

ҮСҮР (ар.) жыргал, ыракат, ийгилик. Көшөрө кылган эмгектин **Үсүрүн** көрүп жатабыз (фольк.); к. **үзүр II**.

ҮТ (ар.) 1. фарсылардын жыл эсебинде: 12-айдын аты. Март айына туура келет. 2. байыркы шумер тилинде: күн, жарык. 3. өтм. боз үйдүн туурдугунун жыртыгынан түшкөн күндүн шооласы. Март айы чеп. Жакшылыгына алса — **үт**, жамандыгына алса — **жут** (макал). **Үйгө үт** киргенде, малга сүт кирет (макал).

ҮҮ (ар.) дин. күчөтмө сырдык сөз. Таң атканча «**үү**» деген, Дааратына суу деген (Токтогул).

ҮШҮР, ОШҮР (ар.) 1. оңдон бири; сугат жерде өскөн эгинден, жер-жемиштен оңдон бир бөлүгүнөн берилүүчү садага. 2. мамлекеттин пайдасына алынуучу түшүмдүн оңдон бир үлүшүнө барабар салык.



ФАБРИКА (ор.<лат.) өнөр жай товарларын иштеп чыгаруучу ишкана. Бир киши мени кийим тигүү **фабрикасына** кийрип койду (А. Саспасев).

ФАКТ (ор.<лат.) болгон иш, болгон окуя. Абуталиптин ишп кайра каралган соң, айып **фактыларын** терштирип отуруп мындай ойго келдин (Ч. Айтматов).

ФАКУЛЬТЕТ (ор.<лат.) жогорку окуу жайындагы окуу-или-

мий жана администрациялык бөлүм. Ветеринариялык факультетти бүтүрүп чыккандан кийин мына ушул бактылуу жигитте артык оошу жок эки гана максат тымзын пайда болду (А. Саспаев).

ФАМИЛИЯ (ор.<лат.) өз аты менен бирге айтылып, укумдан-тукумга өтүп колдонулуучу жалпы үй-бүлөлүк ат. Менин фамилиям качан чакырат экен деп Мусабек почтальонду чыдамсыздык менен жал-жал карайт (Т. Абдымомунов).

ФАНЗА (кыт. фанша, дун. фонзы) үй, турак үй. Алар жылып отуруп, камыш жабылган эки фанзага кирип кетишти (А. Саспаев).

ФАРЫЗ (ар.) өтм. борч, милдет. Шамырбектей даткага сыйнат өткөрүү фарыз! — деп Бөрүбай молдо эки жагындагыларга кородоно карады (К. Жантөшев), к. парз.

ФАШИЗМ (ор.<итал.) капиталисттик коомдун жалпы кризисинен улам пайда болгон, буржуазиянын барып турган реакциячыл жана агрессивчыл бөлүгүнүн кызыкчылыгын чагылдырган саясий агым.

ФАШИСТ (ор.) фашизмди жактоочу, фашизм идеясындагы адам. Фашисттин туусу үзүлдү. Улуу Ата Мекендик согуш немецтик-фашисттик зомбулукту ойронун чыгаруу менен аяктады («Сов. Кырг.»).

ФЕ (ар.) араб алфавитиндеги «Ф» тамгасынын аты. 80 деген сандын ордуна жүрөт.

ФЕВРАЛЬ (ор.<лат.) календарь жылынын экинчи айы. Тыналевдин эсеби боюнча февралдын аягында жакадагы кар кетери менен кош Аксайдын этегинде болуш керек (Ч. Айтматов).

ФЕРМА (ор.) чарба ичиндеги мал өстүрүүчү жана мал чарба азык-түлүгүн өндүрүүчү тармак. Берки орунда камчысын эки бүктөп, тизесине койгон биринчи ферманын башчысы (А. Саспаев).

ФИЗИКА (ор.<гр.) табияттагы кубулуштардын жөнөкөй жана жалпы закон ченемдерин, материянын касиеттерин, түзүлүшүн, кыймыл закондорун изилдөөчү илим. Ядролук физика.

ФИНТУЗА (дун. Фынтозы<фын — крахмал, тозы — чыбык) крахмал, көк буурчак жана картошка уну аралашкан ундан жасалган кесме.

ФИТНЕ (ар.) куйту, арамза, адамдардын арасына от салган.

ФЛЯГ (ор. фляга) суюктук ташууда колдонулуучу туткасы бар көлөмдүү идиш. Тоодон түшкөн таштуу жолдо, Фляг толо арабада, Уйчу айылдан май заводго, Сүт ташыган мен бир бала (А. Токтогулов).

ФРОНТ (ор.) согуш жүрүп жаткан жер, майдан, Бардыгы — фронт үчүн, Бардыгы — жеңиш үчүн! («Сов. Кырг.»).

X

ХАДА (ир.) кадоо м-н бирдей.

ХАЗРЕТ улуу даражалуу, такыр. Мейли, хазретинин алдында мен жалгыз жооп берип калайын! — деп чаңырды (Т. Касымбеков). О, хазрети... Бийлик эгесин паша... (Т. Касымбеков); азирет м-н бирдей.

ХАЙИН (ар.) чыккынчы. — Анык хайин сенсин. Биз эзелтен эле Кытайсыз жашаганбыз (А. Саспасы).

ХАЙРИЯТ (ар.-ир.) 1. жакшы, ийги. 2. өтм. болуптур. Хайрият, өлүптүр, Ман-Тамырлыктар бир жырткычтан кутулуптур (Чалкан).

ХАЛ (ар.) түш. аткаруу, чечүү. Маселени хал кылыш керек (сүйл.).

ХАЛАТ (ар.-ор.) 1. кийит, сый чапан. 2. желбегей чапан, асты ачык көйнөк. Врач ак халатын кийип, ооруларды кабыл алуучу бөлмөсүнө кирди («КМ»).

ХАЛВА (ар.) чыгыш элдеринде күн карамадан май чыгаргандап кийинки тобунап жасалуучу таттуу азык. Кол берип көрүшүп, Шекерге халва кошкондой, Калды го жөнү келишип («Ол жобай менен Кшишжан»).

ХАМАМ (ир.) мончо. Базар кызык, көрбөгөндү көрсөң. Көп нерсеге көңүлдү бөлөсүн. Бир топ киши кумар ойноп отурат, Далдоо кылып, хаммамдардын дөлөсүн (Т. Байзаков).

ХАММА, ХАМА (ир.) бардык, бүт, бүткүл, баары. Хамма нерсенин баары дүкөндө бар (сүйл.).

ХАММА ЛИКИН (ир.) бирок, ошондой болсо да, Хамма Ликин сен эс тарткандан бери минтип бир тасторкондо отуруп сүйлөшкөн эмеспиз, же натурабы? (Ж. Мавлянов).

ХАН, ХААН (кырг.-монг.), к. кан.

ХАСАГИ (ир.) сырлана, эң жакып, ынак, ашмалтай. Өзгөсүнө кайыл болушса да, өкүмдарлардын убагында хасаги болуп (жеңилдик алып) жаман көнүп алган бектер, амалдарлар, казылар... (Т. Касымбеков).

ХАФИЗ (ар.) 1. көп ырды, обонду жатка билген адам. Ал акырып энкейип, хафиздин этегине тооп кылды (Т. Касымбеков). 2. 14-кылымдагы чыгыштын атактуу лирик акынын ылакап аты. 3. Хафиздин чыгармасы. Сизден окуп бүтүрдүм, Хафиз менен Бедилди. Маанисин билбей таң болуп, Акылыз бала дедирди (А. Чоробаев).

ХИ (ар.) араб алфавитиндеги «Х» тамгасынын аты. 600 деген сандын ордуна жүрөт.

ХИКАЯ (ар.) ангеме, жомок. Төртүнчүсү — аялдардын бактылуу же бактысыздыгы жөнүндө «хикая» айтып... (К. Жантөшев); икан м-н бирдей.

ХИМИЯ (ор.) химиялык элементтерди, алардан түзүлгөн жөнөкөй жана татаал заттардын касиеттерин изилдөөчү илим. Заттардын органикалык жана органикалык эмес негизги эки классына байланыштуу химия органикалык химия жана органикалык эмес химия болуп бөлүнөт («КСЭ»).

ХИРУРГ (ор.<лат.) операция жасалуучу ооруларды изилдеп жана дарылап, операция жасоо ыкмаларын иштеп чыгуучу медициналык жогорку билимдүү адис. Жаш болгону менен колунан баары келген дасыккан хирург дешет (М. Сейталиев). Хирургдардын биринчи уюму Москвада 1873-ж. негизделип, 1932-ж. Бүткүл союздук коомго айланган («КСЭ»).

ХИШАВА (ир.) түш. соко, буурсун; соконун тиши; айдоо. **ХО** (дун.) жакшы, жарайт. Хо! — деди да Ли-Чан акырын ордунан туруп, Алымдын атын алды да ат байланчу мамыга байлады (К. Жантөшев).

ХРОМ I (ор.-лат.) күмүш түстүү жылтырак металл, химиялык элемент.

ХРОМ II (ор.) хром металлынын туздары менен пиленген жумшак булгаары. Жымырайта жамачы салынып, жымырайта көктөлгөн, сыры кетсе да сыны кетпеген хром өтүгү бутунда (Ч. Айтматов).

ХУДОЖНИК (ор.) живопись, графика, скульптура жаатында чыгарма жараткан адам. Художник Г. Айтнев кийинки жылдары замандаштарынын сүрөтүн тартты. Жакында жетимиш жашка чыккандыгына байланыштуу анын көргөзмөсү болуп, Соц. Эмгектин Баятыры деген бийик наам берилди (Х. Карасаев).

ХУМ (ир.) суу, шарап сакталуучу чоң карапа идиш, к. кум.

ХУНИК (ир.) түш. түрү суук, көрксүз, түрү жаман.

ХУРАЛ (монг.) мажлис, чогулуш, жыйылыш.

ХУРИЯТ (ар.) эркиндик, азаттык, боштондук. Эркин заман хурият Чаптың жолдун кенени (А. Чоробаев); уруят м-н бирдей.

ХУШ (ир.) жакшы. Хуш келипсиз!

ХЫНЗЫР (ар.) чочко.

Ч

ЧААР, ЧАР (ир.) төрт. Чар тарапка кабар салды.

ЧААРАКЕР (ир.) феодалдардын жерин ижарага алып, эгин эгин, түшүмдүн төрттөн бир үлүшүн алуучу жерсиз, ылоосуз адам. Жакшыраак жери жок, сугара турган суусу жок дыйкандардын баардыгы ар кайсы байларга чааракер же малай (К. Жантөшев).

ЧААРЫ ЧЫГУУ (ир.-кырг.) ачуу келүү, каардануу. Шабыраалынын көзүнөн чаары чыгып, баягыдан бетер жинденди (Н. Байтемиров). Муну угуп Манастын, Каары чыгып бетине, Чаары чыгып көзүнө («Манас»).

ЧАБАН (байыркы айрым түрк тилдеринде чопан, ор. чабан) койчу. Кой кайтарган чабандар, Коротпой койду багалы (О. Бөлөбалаев).

ЧАБАНДЕС (ир.) 1. атка мыкты жүргөн адам. 2. өтм. көкбөрүчүл адам. Мергендер жамбы атышты, Чабандес улак тартышты («Манас»).

ЧАБЕК арык, катыңкы, кургаткан түлкүдөй. Катую серпиги эле, чабек денеси бир чалкалап алып, анан эки метрге арыга бүктөлө жыгылды (Ж. Мавлянов).

ЧАВАДАН (ир.) бир бети килем менен капталган сүйрүчө кап.

ЧАВЛИ (ир.) түш. диал. сымдан же чырпыктардан согулган боорсок алгыч, к. чөөлү.

ЧАГААН (монг. цаган) ак, алакай.

ЧАГААН АЙЫ (монг.-кырг. цаган) мал төлдөп, ак көбөйгөн ай. Калкына кабар салыптыр, Карыясы ат коюп, Чаган күнү туулду деп, Чаганбай коюп алыптыр («Манас»).

ЧАГЫРМАК байыркы түрк тилинде: кымыздан тартылган арак. Кымыздан кылган чагырмак, Мас болуп адам жыгылат (фольк.). Уланды капилет жебе мерт кылды. Этин кыпарак менен кырдырып, сөөгүн чагырмак менен жуудуруп, булгаарыга ороп буудуруп, буура төгө жүктөтүп, ата журтка аңкелдик... (Т. Касымбеков).

ЧАДЫРА (ир.) аялдардын бет пардасы.

ЧАЖЫРА, САНЖЫРА (ар.) барнагай бутактуу дарак; санжыра м-н бирдей.

ЧАЙДӨШ, ЧАЙДООС (ир.) чай кайнатуучу чөөгүн. Меш зуулап күйүп чыкты. Чайдөштү отко койдум (М. Абдукаримов). Акыл аке сөзүн токтотту да, узун моюн чайдооско көк чай салып оттоо оолагыраак тартып, карапа чыныларын тазалап бир жагына койду (А. Токомбаев).

ЧАЙКАНА (ир.) чай ичиле турган, чай сатыла турган үй, жай. Жүрөктө түркүн ойлор, түркүн сөздөр, шаардагы базар күнкү чайканадай (К. Ташбаев).

ЧАЙКООЧУ (кырг., эск.) өтм. алып сатар, кызыл кулак. Ай-жамалдын башында таза жуулган ак ари жоолук. Андай жоолуктарды колдо жасашып, базарда чайкоочулар сатып жүрүшөт (Ж. Мавлянов).

ЧАЙКОР (кырг.-ир.) чайды жакшы көргөн, чайсаак.

ЧАПРИКЕР (ир.), к. чааракер.

ЧАК I куунак, көңүлдүү, шат. Аты күлүк, көөнү чак, Адамдардын баарысы («Манас»). Карды ток, көңүлү чак, эчтемени капарына илгиси жок (Ч. Айтматов).

ЧАК II (ир.) семиз, толук. Күндүн нуру болбосо, Жап-жаныбар чак болбойт. Ар бир түрдүү мөмөлөр, Өзү бышып бак болбойт (Барпы).

ЧАКА I майда тыйын. Анда Манас кеп айтат: Бекерге беш ай жаттынар, Беш чака кайдан таптынар? («Манас»). Жамбы тийсе колуна Чана пулча токтобойт («Манас»).

ЧАКА II: БАЛА-ЧАКА (кырг., эск.) балдар, уул-кыз.

ЧАКАЛАК (ир.) жаңы төрөлгөн бөбөк, эмчектеги бала.

ЧАКАН (ир.) түш. диал. шамдагай.

ЧАКЧАК (ир.) майда боорсоктон балга катырып жасалган азык, к. чекчек.

ЧАКЫШ, ЧАКЫЧ түш. диал. сагыз. Азалап чакыш чайнайсн, Адамды көрсөн жайнайсн (фольк.).

ЧАЛДЫБАР (ир.) 1. там үйдүн төрт керегеси. 2. өтм. турак жайдын байыркы замандан калган урандысы, тоому. Келтирил салган сарайым, Чалдыбар болуп тургандай (Барпы). 3. өтм. тамтыгы чыккан кишим, буюм, нерсе. Чалдыбары чыккан арабаны шайманы менен кошо сага садага чаппайт белем, Гүлсары (Ч. Айтматов).

ЧАЛЕК (ир.) түш. чок салына турган үнкүр, оюк жер.

ЧАЛЫЯР, ЧАРЫЯР (ир.) дин. Мухаммед пайгамбардын төрт жолдошу: Абубакр, Омор, Осмон, Аалы. Чалыяр чаркы жетпеген, Искендер изин салбаган («Манас»). Чаар китеп окуп маани айткан, Чалыяр сөзүн даана айткан (Токтогул).

ЧАМАН (ир.) 1. шалбаа, калың чөп өскөн жер. 2. гүл айдалган, гүл отургузулган жай. Жай сөөлөтү өзүнчө Чаман гүлдөй эмесин (Барпы). Чаман гүлдү көпөлөктөн күңүлөп, Гүл саамайын күндө тарайт шамалы (Т. Байзаков).

ЧАМАДАН (ир.) абдыра, жагдан, сандык, үкөк.

ЧАМБАР (ир.) алкак, тегерек.

ЧАМГАРАК (ир.) 1. лампанын тегерек калпагы. 2. боз үйдүн түндүгү. Коломтодогу чала күлгөн чычаланын көк түтүнү созулуп чамгарактан чыгып жатат (К. Баялинов).

ЧАНАК I. кебездин кутусунун бөлүгү. Пахта терсең таза тер, Чанагында калбасын (фольк.). 2. көздүн кабы. Жаактарын карыш-

тыра тиштенип, көздөрү чанактарынан чыгып кетчүдөй болушун мылтыктын кароолунда (К. Жантөшев).

ЧАНАР (ир.) замбил.

ЧАНДА (ир.) анда-санда, кээ бир. Гүлжандай кыз чанда чыгат (Н. Байтемиров).

ЧАНДАН (ир.) толгон, көп. Катарлап барын өткөрдүм, Антарып келдим чанданды (фольк.).

ЧАНДЫР (ир.) тарамыш, чарым. Арык койлорду карышкыр чандырап жыга тартат.

ЧАНЖУ (дун.) апилим отогуч темир калак. Эне менин ырымды ырдачы! — дейт Күкүк апилим отоп жаткан чанжысын бооруна кармаган тейден энесине тирмийип (К. Акматов). Чалкалап күндү карап коюп, чанжыны кыйкаңдатып бир-эки шилтеп алат (М. Элебаев).

ЧАНТУ (кыт. чань — ороо, тоу — баш) селдечен, селде ороноочу, мусулман. Чантудан катын туубайбы, Чантудан катын тууду деп, Мен чаң салсам кудай урбайбы («Манас»). Пашаалыктай мал сойгон, Жакып чанту кандай март («Манас»).

ЧАҢ (ир.) музыкалык аспап. Ээй, алтындан соккон чаң комуз, Ай чырайлуу мөлмөл кыз (фольк.).

ЧАҢГЫ (кырг., эск.) кардын үстү менен басып жүрүүгө ылайыкталган буюм. Ал үч бурч, тегерек келип, сым менен чырмал жасалган. Бардык макулуктан адам баласы артыкча чыгыптыр. Кар бетинде чаңгы тээп, суу бетинде кайык айдап, өнөрү өсүптур (Ч. Айтматов).

ЧАП I (ир.) сол, сол жак.

ЧАП II (ир.) бүлүк, кыргын. Задиси жырткыч да, акыры жүрүп өзүнө чап салыптыр (Т. Касымбеков).

ЧАПАКЕЙ (ир.) шамдагай, шайдоот, тып. Чапакей женил жүрчү эле Оор тартып керилип, Басты бекем молдо кыз (фольк.).

ЧАПАР (ир.) түш. диал. 1. өрмө дубал, сокмо дубал. 2. тикендүү жыгачтан жасалган мала.

ЧАПЕЗЕК (өзб.) жазгы алма сорту. Эрте быша турган алманы ташкениктер чапезек алма деп коёт (Ж. Мавлянов).

ЧАР I, ЧАХАР (ир.) төрт. Искендер хандын көп колу өлгөн сайын өөрчүп, төрт чачып, чар тараптан буларды курчап алды (К. Баялинов). Чар китеп окуп маани айткан, Чалыяр сөзүн даана айткан (Токтогул). Чар ирик (ир.-кырг.) — төрт жаштагы ирик. Келишкен бир ат, элүү чар ирик (А. Токомбаев).

ЧАР II (ир.) кызылдаган эгиндин учкун жагы. Эгиндин чары тоокко жем болууга жарайт (сүйл.).

ЧАРА (ир.) айла, амал. Башка келген иш болсо, Көтөрбөскө чара жок («Манас»).

ЧАРАБЖАЛ (ир.) шибеге, устара, искек сыяктуу аспаптар. Боз кисенин жанында Булгаарыдан кылабдан. Анын ичи толтура Тырмак алчу чарабжал (А. Чоробаев).

ЧАРАЗ (кырг., эск.) жүзүм сорту. Өзбектер «чорас» деп айтат. Шекер палык кызуулар, Чараз юзуумлар келди-и-и!... кош дөңгөлөктүү араба кийича-куйч этип, жети паксалуу коргондун тушуна токтоду (Ж. Мавлянов).

ЧАРАПНА, ЧАРАНА (ир.) 1. баатырлардын сооту, темир кийим. Найза төшкө так этип, Чарайнага чак этип («Манас»). 2. өтм. жаңы туулган козу, кулун ж. б-дын терисинин сыртындагы жыл-

бышкак чел. Кол башындай козунун дирилдеген денесине жабышкан чарайнасын энеси жалап турган экен (Ч. Айтматов).

ЧАРБА (ир.) 1. төрт бут. 2. өтм. төрт аяктуу жаныбар, төрт түлүк мал. Чарба жыргайт тоолордо, Кийик жыргайт зоолордо (Тоголок Молдо). Чарбанын көркү кайда кой болбосо, Кишинин саны кайда бой болбосо (Барпы).

ЧАРБАДАР (ир.) мал асыроочу, мал төлдөтүүчү. Шалынын суусу пал менен, Чарбадар алек мал менен (Барпы). Чайнаганы май болду, Чарбадары бай болду («Манас»).

ЧАРБАК (ир.) 1. сепил курчаган жай. 2. тегерете коргон салынган бак. Карайган дарак чарбагым, Караанын көрбөй зарладым (Токтогул). 3. жемиш багы. Мээнет менен өстүргөн, Чарбагымсын, ноодайым (фольк.). 4. өтм. түш. диал. шахмат ойну, чатыраш ойну.

ЧАРБАКЕР (ир.) төрт түлүк өстүрүүчү, төрт аяктуу мал асыроочу.

ЧАРБЫ, ЧАРВЫ (ир.) 1. май. 2. түш. ичегн-карын.

ЧАРДАК (ир.) там үйдүн учурмасы, ошонун ичи (орус тилинде «чердак» жана «чертог» маанисине ээ болгон).

ЧАРДАНА (ир.) мандаш, мандаш токунуп отуруу. Чардана куруп отурушту (сүйл.).

ЧАРДАРЫ (ир.) кошмо эм, кошмо дары. Алты-жети жан аяк Чардары кылып жуткузса, Казактардын эр Көкчө Умачтай көзү ачылды («Манас»).

ЧАРК, ЧАРЫК (ир.) 1. тегерек, дөңгөлөк. 2. чарыкта ийрилип даярдалган жип; чарык жип. 3. тегерек кайрак. 4. тегеренүү, айлануу. Тегерегин чарк уруп, Уюлу бар шамалдын (Барпы). 5. дил. тегерете отуруп зикир чалуу. Дубанача чарк уруу (К. Жантөшев).

ЧАРКАНА (ир.) төрт бөлмөлүү үй. Кан олтурчу чаркана, Как ошого олтуруп («Манас»).

ЧАРКАП (ир.) үймөк, сары кыр үймөк. Биз барып чаркаптын түбүндөгү сенин жууркан-төшөгүңдү алып келдик (Ж. Мавлянов). Бери кара, бусурман, паясы үчүн элүү-алтымыш боо чөп бердим. Тигине, чаркаптар асман тиреп колтугуңда турат (Т. Касымбеков).

ЧАРКАР I (ир.) түш. диал. 1. аткана. Ээсинин үнүн тааный койдубу, чаркардан тору ат окуранып жиберди (Ш. Абдыраманов). 2. сарай, короо. Жумшаймын сендей кулумду, Төлөтүп алам пудумду, Күрөп бер көңдүү чаркарым, Пудуман жумшап айтамын (Барпы). 3. тыпын сакталуучу сере. Алиги чаркар сунга Банар алып баратам («Манас»).

ЧАРКАР II түш. диал., тияныш. куурай өсүмдүк, сөңгөктүү чөп.

ЧАРКАР чалтым өзүмө, Чаткалы тийди көзүмө (фольк.).

ЧАРКЕШ түш. диал. тил албаган, көк.

ЧАР КӨПӨЛӨК (ир.-кырг.) 1. чыракты тегеренген көпөлөк. 2. өтм. айлан көчөк болуу, чар көпөлөк болуп жан талашуу.

ЧАРКПАЛЕК (ир.) түш. диал. сузгулуу дардайган чон дөңгөлөк (аны менен жер сугарган).

ЧАРПАЯ (ир.) төрт бутту кенпри секиче. Бектурган бай чарпаяда чалкаят, Өрдөк тумшук көк чайнектен чай ичип (Т. Байзаков).

ЧАРТАРАП (ир.-ар) айлана, туш-туш жак, теребел. Гүлсары менен Танабай өздөрүнө өздөрү ээ болбой, чартартаптан кыйкырып

урматтап турган уу-дууга канат байланып, кайрадан ортого чыкты (Ч. Айтматов).

ЧАРЧЫ (ир.) төрт бурчу бирдей (жоолук; бет аарчы ж. б.). Белиндеги бир чарчы Ырда деп берди өзүмө (Барпы).

ЧАРЫК I түктүү териден, көбүнчө баш териден жасалган чокой. Бутунда чылгый баш териден жасалган чарыгы бар (Н. Байтемиров).

ЧАРЫК II (ир.) чарк м-н бирдей.

ЧАРЫМ (ир.) 1. түш. диал. тамандык булгаары. 2. бут кийимдин таш таманы. 3. өтм. тарамыштуу эт.

ЧАРЫЯР (ир.), к. чалыяр.

ЧАСОВОЙ (ор.) куралдуу күзөтчү, атайы сагчы.

ЧАТА (кырг., эск.) орой, тескерин, кырс. Боз баланын жаманы Чата болор кыялы («...санат-насыят»). Жакып деген атасы, Манас деген уулу бар, Бу жүргөн жандын чатасы («Манас»).

ЧАТКАЛ түш. диал., таяныш. куурай өсүмдүк, сөнгөктүү от, чөп. Кургак чаткалдардан калап, апам жаңы дандырына ширенке тартты (А. Матисаев); чаркар м-н бирдей.

ЧАТЫР (ир.) 1. күндөн, жаандан коргонуу үчүн төбөгө карман жүрүүчү сая. 2. там үйдүн учурмасы. 3. кездеме алачык. Ак чатырлары жабырап, өргүүдө жаткан көп кошун (Т. Касымбеков).

ЧАТЫРАШ (ир.) шахмат. Түгөнгөн тоонун урчукта, конуп жаткан кезинде, Чатыраш ойноп даң салып, Болуп жаткан кезинде («Манас»).

ЧАЧВАН (ир.) аялдардын бет калкалагыч тору.

ЧАЧПАК (кырг. чач боо) өрүлгөн чачтын учуна тагып жүрү турган кооздук. Ай тийген тоонун боорунда, Алтындан чачпак соорунда (фольк.).

ЧАЧТАРАШ (кырг.-ир.) чач, сакал алуучу (фарсы-тажикче «сар» > кырг. «чач»).

ЧАЧУВАН (ир.) бет бүркөнчүк. Чоочун аял бетиндеги бүркөнчүгүн (чачуванын) алып, бетин ачып отуруп: — Кудайгый, мени тааныдыңызбы? деди (К. Жантөшев); чачван менен бирдей.

ЧАЧЫК (кырг., эск.) түш. сүлгү, суу жоолук, оромол, майлык. Бектемир мойнун тосо кош колдоп жуунган соң, аерде дайым илинип турчу чачык менен аарчынып, көйнөгүн кийине баштады (Ж. Мавлянов).

ЧАЯ, чая болуу жабыгуу, жүдөө, басынуу. Көп тилдесе аялды Чая болот эмеспи. Мээнет кылсаң билбеске, Зая болот эмеспи (Барпы). Керели кечке үч баланы багам менен убараланып, чая болгон Тотойдун көздөрү адамды дайым сүрдүү тиктөөчү эле (Ч. Айтматов).

ЧЕ (ир.) фарсы алфавитиндеги «Ч» тамгасынын аты. Сандык мааниси жок болгондуктан араб тилинде «Ч» тыбышы араб алфавитинин составында болгон эмес.

ЧЕЖИРЕ (ар.), к. чажыра.

ЧЕЙРЕК (ир.) төрттүн бири. Кайназар раматка чейрек тыйын да төлөгөн жок (К. Жантөшев).

ЧЕКЕЗ (ир.) түш. диал. алгыр куштар үчүн зымдан жасалган отургуч, туур.

ЧЕКЕНДЕ (ир.) сагаса; күлү насыбайга салынуучу өсүмдүк.

ЧЕКЕНЕ (ир.) 1. майда, бирден сатылма. Чекене соода. 2. кийине. Чекене тойго чаап, эки жолу чыгып, Алымга абийир алып берген (К. Жантөшев).

ЧЕКЕР (ир.) малай, кызматчы. Кандайдыр бир байдын чекери экендиги көрүнүп турат (К. Жантөшев).

ЧЕКИ (ир.) жөнү жок, орой, ката. Жапектин чеки иш кылганын байкап отурам (К. Жантөшев).

ЧЕКСЕ I (ир.) 5—6 килограммга барабар оордук чеги. Үйүмдө бир чексе арпа талкандан башка эчтекем жок (К. Жантөшев).

ЧЕКСЕ II (ир.) дары оролгон кагаз, ороо кагаз. Акылмандын баарысы Чекседе белең дарысы («Манас»).

ЧЕКЧЕК (ир.) балга катырылган майда боорсок. Апам бүгүн чекчек жасап атат (сүйл.), к. чакчак.

ЧЕЛПЕК майга бышырылган көлөмдүү жука пап. Алтымыш токою, кырк чөлпөк Аз гана тамак дедиңби (фольк.). Конокко соёр кой сурап, Чөлпөк кылар ун сурап (Тоголок Молдо).

ЧЕН (кыт. сяп) погон, ийинге тагыла турган мансап, даража белгиси. Анын кызыл чени бар, мурун командир болгон (А. Токомбаев).

ЧЕНГЕЛ (ир.) 1. айры. 2. беш бармактын арбайып ачылган түрү. Ченгелдин салып качырган, Курч тырмагын батырган (Барпы). 3. өтм. колдун ченгелине окшотуп жасалган, саптуу эт оодарар аспап.

ЧЕПКЕН эркектин сырт кийими. Токобай чепкенин желбегей жамынып эшикке чыкты (К. Канмов).

ЧЕРТБУТ (ор. четверть) бутуль, чоң бөтөлкө.

ЧЕТЕН (ир.) арабанын үстүнкү жээк тосмосу. Заматта ошентип, ыргайдап токулган четендүү, ичиндеги мөмөлөрү жалбырак, балкал менен оролгонуна карабастан, туш-тарапка жагымдуу жыт чыккан калдайган араба чоң-кичинеелердин курчоосунда калар эле. (Ж. Мавлянов).

ЧЕЧ (ир.) 1. эгиндин бастырылгандан кийинки үйүлгөн кызылы. Чөлүнө салган эгини, Чеч береке тилеген. Кызылын тоодой үйүрүп, Кыргыздын бетин үрөгөн (Токтогул). 2. кырманда иштегендердин колундагы бешилик, айры. 3. өтм. үйүлгөн эгиндин кызылынын үстүнө ырым кылып муузданган улак же козу.

ЧЕЧЕК, БАЙЧЕЧЕК (кырг.-монг.) гүл. Төшөлгөн калы болуп түркүн чөп, чечек жайкалат (Т. Касымбеков).

ЧЕЧКЕ, ЧЕЧКЕДЕЙ токуучулардын жип тарай турган тарагы (Махмуд Кашкаринин «Лугатында» ушундай мааниде). 2. өтм. мыкты, жандуу, шайлоот. Чечкедей болгон бала. Мен ал ишке чечкедей жарайм (сүйл.). А дегенде тегеле чечкедей болуп турдук эле, азыр мааниң бошоп калды го? («Чалкан»).

ЧЕЧКОР (ир.) түш. диал. чеч сойгондо чакирылган киши. Чечке катышкан адам.

ЧИГИТ (ир.) пахта өсүмдүгүнүн уругу. Чигити жок пахтадай Мойнууздан, жан бала (фольк.).

ЧИДЕР (кырг.-монг. чөдөр) аттын үч бугуна салынуучу тушоо.

ЧИЙ, ЧИЙ КӨБҮК эттин эң биринчи кайнагандагы көбүгү. Оттон жаңылап калап, эттин чий көбүгүн алып, сапырып турт — деп

мага тапшырма берди (Ж. Медетов); чийки менен бирдей, бир башы

ЧИЙНЕ (ир.) бир башы унаанын белине бекитилип, бир башы жерде сүйрөлүп жүрүүчү, туура чабактары бар, чөп, эгин ташып жүргөнбүз эки шыргый. Тоолордон чийне менен чөп, эгин ташып жүргөнбүз (М. Абдукаримов).

ЧИКЕ (ир.-ар.) куудул, шайыр, тамашакөй, Жайытын таап жай-

лоого, Копгон жигит жакшы экен, Сүрлүү элдин чикеси, Болгон жигит жакшы экен (фольк.).

ЧИЛБАРЧА (пр.) кыйрап калуу, таш-талканы чыгуу.

ЧИЛГИ (кырг., эск.) эрте быша турган, тез быша турган (өзб. «чиляки»). Базыл аке огородунун жарымына асылдуу чилги жүгөрдөн айдаптыр (Т. Касымбеков). Март колдуу дыйкан абышка чилги жүзүмдөн бир себет алып келип койду (Ш. Абдыраманов). О. төрт жашарында карыган чилги жан (Т. Касымбеков).

ЧИЛДЕ (пр.) кырк күн. Кышкы кырк күндүн катыра сууту, жайкы кырк күндүн катыра ысыгы. Чилде кирип, кыш жетип калган болчу (Ч. Айтматов). Кышкы суук чилдеде, Согончогулм жарылды (Барпы).

ЧИЛДЕШИР (пр.) түш. диал. дарт, пеллагра оорусу.

ЧИЛДИРМА, ЧИЛДАРМАН (пр.) түш. диал. алкакка жарган керип, тегерете майда конгуроо тагылып жасалган музыкалык аспап, к. чилдарман, чылдырман.

ЧИЛИСТЕН (пр.) абдан окумал, илимпоз адам (көбүнчө тамаша, какшык претинде колдонулат): Ушундан уламбы, айтор кесиптештеримдин мага коюшпаган аттары жок: Чилистен, Аксөөк өтүкчү. Сыланкороз дешеби — желеп көнүп да бүттүм (Э. Борбиев).

ЧИЛМАРДАН (пр.). Чапкынчыны чаптырды, Чилмарданды кактырды («Манас»), к. чылдырман.

ЧИЛТЕН (пр.) дин. адамдардын көзүнө көрүнбөгөн, укмуштуу күчкө ээ жандар. Алар кыйчалыш жерде адамды колдоп, азаптан куткарат нмш. Кыргыздар көбүнчө: «кайып эрен, кырк чилтен» деп айтат. «гайып» — көрүнбөгөн, «эрен» — эр, «сан» — кырк. Атасын тарткан эр Семен, Ак тулпарды чуратып, Жайнаган сууга кирди эле, Колдогону кырк чилтен, Колтуганан алыптыр («Семетей»). Түшүндө Батманы айланып жүргөн кара чаар, көк жал жолборс менен күрөшүп, кырк чилтен менен сүйлөшүп, көп-көп кереметтер көргөн (К. Баялинов). Ал шүмшүктөр окуп чилтен болмок беле (Т. Касымбеков).

ЧИМЕЛИ кумурска. Жарганаттай жалгыз, куландай куйрук-жалсыз, чимелидей алсыз — мен. Кана, менден алып бүтө элек дагы кимдин өчү бар (К. Жантөшев).

ЧИНОВНИК (ор.) 1. падыша өкмөтүнүн убагында: улук, төрө. 2. өтм. төрө пейил, улуксулган адам.

ЧИПТА (пр.), к. чыпта.

ЧИРИК (пр.) приц, ыпылас, булганыч.

ЧИРКИН (пр.) 1. өтм. кайран, аттигинай. О чиркин жаным кыйналды (сүйл.). 2. өтм. байкуш. Жүрөк чиркин баатырлык кыла албайт (К. Жантөшев).

ЧИРКӨӨ (ор. церковь) христиан дининдегилердин таат-ибанекей ак чиркөө (К. Баялинов).

ЧИРМАНДА (пр.), к. чилдырма.

ЧИРТЕ түш. диал. каптын бир түрү. Ийинге арта таштап койгон чирте кабын жерге коё, анып ичинен өрүк, шабдаалы ченгелдеп, допуларыбызга же этепибизге салып берер эле (Ж. Мавлянов).

ЧИРЧЕ 1. жики (өсүмдүк). 2. өтм. тукум начарлап кетүү. Мал тукумун жапырткан жакшы эмей, сен ага бекер эле көктүк кылдың, чупак. Каны эскирген тукум чирче болуп кетээр... (К. Айтматов).

ЧОГООЛ (пр.) 1. уруушаак, куйту. 2. өтм. орой, чыр, чатак.

Завр тилдүү чоогол немеге Танабай өз тагдырын табачтыксыз келбеди (Ч. Айтматов). Жалгыз болсоң — чоогол бол, Көп жанынан түчүлсүн. Жарды болсоң кооз бол, Бай жанынан түчүлсүн (ылакап).

ЧОКМОР (пр.) 1. тоголок башы алты кырдуу союл. 2. башы тоголок союл. Ура албаган чокмор — өз башына тиет (макал). Күүлөп алып чокморун, Күлдүктүн оозун жыйнады (О. Бөлөбалиев).

ЧОКОЙ (кыт. шохай) 1. кийиз өтүк. 2. чарык. Чоккой кийген бут куурайт, Чогоолго тийген кыз куурайт (ылакап).

ЧОЛО (кырг.-монг. чөлөө) 1. бош убак. Бирок кыз бул оюн айткан жок, аны айтууга да чолоосу тийбеди (К. Канмов). 2. бош орун, чала. Булут ала — жер чоло (макал).

ЧОЛПОН АТА (кырг., эск. чопан) койдун ири, койдун колдоочусу.

ЧОЛПУ (эск.) чач уштук, өрүлгөн чачтын учуна тагылуучу кооздук. Ал уста чолпу, шакек сөйкөнү да кармайт (А. Акматалиев).

ЧОМ (уйг.?) төөгө, эшекке токулуучу ымырчак же ээр сыяктуу нерсе. Кокондогу Козубек, Атаранын баары айгыр, Чомдогусу бар эле («Семетей»).

ЧОМОЧО (пр.) 1. чеке, мандай. 2. өтм. көөдөнү көтөрүү, кокураюу. Атадан алты туулдум деп, Чомочонду көтөрбө! (ылакап). Ийгилик чыйрала баштагандан бери, анысына сүйөнүп Мантек да тек атасынын, чомочосун чоң көтөрүп, мантаңдап калуучу болду (А. Убукеев).

ЧОНТОЙ (кыр., эск.) 1. түш. чөнтөк, кисе. 2. түн. териден ийленип жасалган баштык.

ЧОО (кырг., эск.) талдын солкулдак чырпыктарынан жасалган балык кармагыч. Чабагы четте сүрүлүп, Балыгы тайдай туйлаган. Желе тартып, чоо салып, Айлангалуу жылгадан (Тоголок Молдо).

ЧООР (пр.) 1. эки кылдуу комуз. 2. көндөй сөңгөктүү өсүмдүктөн жасалган музыкалык аспап. Эриккен жаным чоорду алып сыгырылта баштадым (К. Баялинов).

ЧОПКУТ (кырг.) 1. арасына кыл же жүн салынган чапан, төшөк. 2. арасына кезеб салынган чапан. 3. өтм. жоокердин найза өткүс кийими. Кыркына кылдым кырк чопкут («Манас»). Чопкутту баян кийинип, Жоо келди деп сүйүнүп (А. Чоробасев).

ЧОРО (пр.) 1. хандын сарай сакчылары. 2. хандын ишенимдүү жоокерлери (бул кызматка жогорку кагмарлардын балдары гана алынган). 3. кыргыздын улуу жомогу «Манаста» — Манас баатырдын эң жакын жоокерлери. Кыркын кырк жерден келген чоросуң. Атсыз келген чорого, Ат жакшысын мингиздим («Манас»).

ЧОС (ор. тёс) жука тактай. Үйдүн шыбын чос менен урду (сүйл.).

ЧОТ I (кыт.) керки. Алым керегенин башындагы чот менен көтөрмөнү алып чыгып кетти (К. Жантөшев).

ЧОТ II (ор. счёты) эсеп чыгаруучу курал. Кара күчкө карганың, Кайта-кайта чот урган Соодагерден кеттиби? (Токтогуз).

ЧОТУР, ЧОТАЛА (пр.) кумардан уткандардан тилектештери алуучу сый. Кымдин эне жолу утканын эсептеген чотурчу ыксыз жерден бирдемени тактап, бышыктагансып, уткан кишинден чотур доолап отурат (К. Жантөшев).

ЧОЧМОР (пр.), чокмор менен бирдей.

ЧОЧУНЧА (кыт. цзосычоу, пр. чучунче, ор. чесуча) жибек ара-лаш кездеме.

ЧОЮЦКЕ (ор. чугунка) тамак бышырыла турган түп жагы жана оозу кууш, бөйрөктүү металл идиш.

ЧОШ (ор.), чос менен бирдей.

ЧӨӨӨ (пр. жөн) чөөт, көлмө, арык. Көзүмдү ачсам, тоо тургай дөбө жок. Көзүмдү ачсам, көл тургай чөбө жок (Т. Байзаков).

ЧӨБҮРӨ 1. жөжө, бала. 2. неберенин баласы. Неберелери, чөбүрөлөрү... Толук эмес, бирок көпчүлүгү бүгүн да кашында (Ж. Мавлянов). 3. өтм. майда балдар. Ушинтип эки үйдүкүн кошкондо жалаң чөбүрө балдар андан ашык (М. Элебаев); чүрпө менен бирдей.

ЧӨЖӨ (пр.), к. жөжө.

ЧӨКӨ (дуп.) кашык ордуна колдонулуучу ичке эки жыгач.

ЧӨМҮЧ (пр.) кашык, кичине сузгу. Калай чөмүчтү батыра сузуп, чоң эне өзү идиштерге тамак үлөштүрө баштады (Т. Сыдыкбеков).

ЧӨӨЛҮ (пр.) 1. эгин тазалагыч калбыр. 2. чырныктан же зымдан жасалган боорсок алгыч.

ЧӨПКАТ (пр.-ар.) жазуучу, арипти түртүп көрсөткүч.

ЧУЛУ (кырг.-монг. чулуу — гаш) катуу, чымыр. Болжолуна караса, Болот өтпөс кара таш. Күрсү тийсе оюлгус, Туюк сөөк, чулу баш («Манас»). Ошентип баатырдын сөөгүн жерге берип, көрүңү башына өткөндөгү баатыр ата, баатыр бабалардын жолун жолдоп, чулу таштан Таш-Рабат орноткон (Ч. Айтматов).

ЧУДУК (кырг., эск.) саздын, шалбаанын чөбү. Бирден торпокту же эки-үчтөн койду, ошолорго өзбектер терит беришти, чулук менен жемдешип семиртерин Сартбай жакшы билет (Ж. Мавлянов).

ЧУМАК (ор.) илгери заманда өгүзгө араба кошуп, Крым менен Донго эгин тартып барып, ал жактан балык, туз тартып келүүчү арабакчтер; кийин андай кесип жоюлган. Алардын ичинде мурда чумак болуп жүрүп, Каспийден бери жүк тартып келген бир даяр ат-арабалуу эле (К. Акматов).

ЧУНКИ (пр.) анткепи.

ЧУУ I (кырг., эск.) жаш баланын жалаагы. Ушундан чуубуз чубалды деп чочулашып, жик чыкпады («Чалкан»).

ЧУУ II, ЧУУ ТҮШҮҮ I, кумар ойнууда: өчкөгөн төрт чүкөнүн бири таа, үчөө бөгө түшкөндө же бири алчы, үчөө чиге түшкөндө уттуруу. 2. өтм. булдук түшүү, кыйроо.

ЧҮЙЛҮҮ (пр.) куштун эркеги.

ЧҮКҮРҮ (пр.) ышкын түп. Булгаары кылган кишиге, Чүкүрү менен шор кызык (О. Бөлөбалаев).

ЧҮРПӨ I, жөжө, бала. 2. баланын баласы. Бектемир кумурскадай ары-бери тынымсыз каттаган чүрпөлөрүнө суктанат ичинен (Ж. Мавлянов), к. чөбүрө.

ЧҮРЧҮТ (кыт.) 1. этноним (болжол менен кара кытайлар). 2. өтм. дини башка, тили башка. Эми ушул чүрчүттүкүн жыйып дин чүрчүт жарым пашага сүйөнүп, минбашыга каяша көрсөтө баштады (Т. Касымбеков).

ЧҮЧПАРА (пр.) камырга түйүлдүп, сууга бышырылган кичинекей манту, пельмен.

ЧҮШТӨ (уйг. «чута» ак кездеме) ак болотнай. Ак чүштө көйнөк, суп дамбал, Казатка кийсе куп дамбал («Манас»). Ак сакалы чүштөдөй, Устукан сөөгү мистей («Манас»).

ЧЫГДАН (кырг.-пр.) боз үйдө: идиш-аякты калкалагыч сокмо

чий. Саран байдын белгиси конок келе жатканда — чыгданна жашынган (ылакап).

ЧЫПТАЙ (кыт.) мансаптын аты. Чыйтайың болсо чыгаргын. Чын дүрөшкө ыйгаргын («Манас»).

ЧЫК (пр.) тамчы кыроо, шүүдүрүм ным, суу, тамчы. Чык этенге суусу жок, Чымчып жээр чөбү жок («Манас»). Чыгарган билең эр Маман Чык калтырбай тер алган (Токтогул). Илгери чык талтырбас Чынарбай деген болгон экен («Кыргыз эл жомоктору»).

ЧЫЛАПЧЫН (пр.) кол жуугуч илеген.

ЧЫЛЫМ (пр.) 1. коркуратма тамеки. 2. бопорос, тамеки. Чубалтат көпкөк түтүнүн, Чычайта ороп чылымын (К. Маликов). Чылымын түтөтүп, чайханада отургандарга бирден сордуруп чыккан («Чалкан»).

ЧЫЛДЫРМАН (пр.). Кыскасы дапты чалдырып, чылдырманчыны айттырып койгун дечи! — деп Сунакан чоң тойгон казпа манпаңдап көчөгө карай жөнөдү (К. Жантөшев), к. чылдырма.

ЧЫМЫЛДЫК (кырг., эск.) ышкырык. Чымылдыгы, сурнаны. Карап турсан карандын, Чын балакет турбайбы («Манас»).

ЧЫН I (пр. чин, ар. син) кытай.

ЧЫН II (кыт.) ырас, туура. Калпы чындай айтса, чын чыңайып үйлөн чыга качыптыр (ылакап).

ЧЫН КУРАН (кырг., эск.) эскиче календарь боюнча апрель айынын аты. Чын куранды теке айы экен деп, Көрбөсө да чыр-чир этип талашат (С. Эралиев). Ошо Чанчардын үйүнө чын курандын бешинде үч ак сакал киши келет (С. Өмүрбаев). Чын куранда чынтып кулун байлайт (ылакап).

ЧЫНМАЧЫН (пр.) инди-кытай. Баш калаасы Бакбурчун, Казан шаар Чымчачын, Калкылдаган чоң Бээжин («Манас»).

ЧЫНАР (пр.) шактуу, бийик дарак өсүмдүгү. Чекенин эти челектей, Кол мүчөсүн карасан Эскирген чынар теректей («Манас»). Ысыкта жан сактаган Көлөкөлүү чынар («Семетей»).

ЧЫНАРЗАР (пр.) чынар өскөн жер. Чынарзарга чарпаялар коюлду, Чай демделип, Бээлер, койлор союлду (Т. Байзаков).

ЧЫНЖЫР (пр.) темир аркан. Чынжыр салган мойнуна, Жашып төккөн койнуна («Манас»).

ЧЫНЫ (пр.) 1. кытай, кытайга тиешелүү. 2. фарфор идиш; чай иче турган фарфор пияла. Ал чыныдагы чайын ууртабастан отуруп, Акимдин ишин мактап кетти (Т. Сыдыкбеков).

ЧЫПТА I (пр.) 1. жөжө, 2. кеңир кап.

ЧЫПТА II (пр.) эск. темир жолдун билетти. Жүр, Канымкүл, чыпта сатып алалы, Фрунзеге ылдам кирип баралы (А. Осмонов).

ЧЫРАГДАН (пр.) шам койгуч, лампа.

ЧЫРАЙ (пр.) өң, жүз, ажар. Чырайды чылан ичпейт (макал).

ЧЫРАК (пр.) 1. шам, жарык кылгыч. Эр канаты эки кол Экөө бирдей суналып, Эр чырагы эки көз Экөө бирдей тунарып (Тоголок Молдо). Батыш чыракты өчүрдү да, төшөгүнө барып отурду (Н. Байтемиров). 2. өтм. бала, нерзент. Аты эр Семетей коюлган, Чырагы эсен бар бекен? («Манас»).

ЧЫРАКПАЯ (пр.) шам койгуч, шам сайып койгуч.

ЧЫРАШ (пр.) 1. тамырынан желим жасалуучу өсүмдүк.

2. желим.

ЧЫРГА (кырг.-монг. чирех — сүйрөө) суурдун же кашулактын ашатылып ийленген, туюкталып тигилген терисинен жасалган бүрүктү үйрөткүч кеп. Чылбырлап чырга сүйрөттүң, Чыргоо бүрүктү күт үйрөткүч кеп. Чылбырлап чырга сүйрөттүң, Чыргоо бүрүктү күт үйрөткүч кеп.

кармасаң, Балапандай үйрөттүң (Тоголок Молдо). Чыргадан чо-
чуган бала бүркүттөй акырын ары жылып, Каныбекти карап алды
(К. Жантөшев).

ЧЫРТ, ЧЫРЫМ (ир.) үргүлөө, уктап кетүү, көз илинип кетүү.
Чырт уктап кетиптирмин (сүйл.).

ЧЫРЫШ, ЧЫРЫЧ (ир.) тамыры жегилдиктүү өсүмдүк, шырш,
эремурус. Өз баласынын бөгүн бөктөп, ошого кашмет кылып, ак
чырыштын тамырын кайнатып жеп, шишип-көөп күп өткөрдү (Т. Ка-
сымбеков). Жаз көрдүм — жарыкка атып чыккан чырычтары, Ай-
доого жаап жаткан уруктары (К. Ташбаев).

ЧЫСТЫРНАЙ (ор. шерстяной) жүндөн согулган кездеме. Көк
чыстырнай көйнөгүң, Көп какшаттын дүйнө күн (фольк.).

ЧЫТ (ир.) ар кандай түр салынып токулган кебез кездеме.
Орустар голланддардын «ситс» деген сөзүнөн алган. Орус эли ме-
нен прегелеш жашаган казактар «сиса» деп алышты. Иран тил-
дерине киргенде «чыт» болуп калган. Алар менен бирге жашаган
казактарда — «шыт». Кыргыздарга тажик, өзбектер аркылуу кир-
гендиктен «чыт» болуп айтылып калган. Чыт көйнөк, чыт жоолук,
чыт кездеме.

ЧЫТ КУРСАК (ир.-кырг.) 4—6 жашар эркек бала. Чыт курсак
ойлоо балабыз, Чырдашып кээде калабыз (Т. Байзаков).

ЧЫЧТАЙ, ЧЫШТАЙ (ор. чистый) таза, кооз. Балам, үстүңдү
бүт жапыртып, чычтай болуп кийиниңиз («Чалкан»). Сүрү болот
чыштай кийим кийгендин, Түбүн сурап тартуудан да иймендин
(А. Чоробаев).

ЧЭЭН (кырг.-монг. ичээн) 1. аюу, суур сыяктуу жаныбарлар
кышкысын уктап чыгуучу ийин. Биздин айылдын котур тамдары
тигинден-мындан жүлүндөй түтүн булатып, буюккан улуу тоонун
этегинде эл чээнге кирип кеткенсип, сыртта башбаккан киши-кара
жок (Ч. Айтматов). 2. өтм. аракетсиз жата берүү. Чээнге жата
бербей, баш кошуп куралууга убак жетти (К. Жантөшев).

Ш

ШАА (ир.). Өзү баатыр, өзү хан. Дөөлөр, шаалар көрүшүп,
Дөөлөтүнө болгон таң (Тоголок Молдо); шах менен бирдей.

ШАА АРЫК (ир.-кырг.) чоң арык, башкы арык, чоң тогон. Беле-
ни сугарсын дептир, шаа арыктын суусу чоң бекен, кайрылып көрө
келчи («Ала-Тоо»).

ШААБАЗ (ир.) 1. ылаачын; шумкар; куш төрөсү. 2. өтм. азамат.
эр, баатыр. Жолду бергин баатырга, Жоо качырган шаабазга
(фольк.).

ШААДАТ (ар.) күбөлүк, күбө болуу. Шаадат наама (ар.-ир.) кү-
бөлүк кагаз, диплом.

ШААЗАДА (ир.) төрө баласы, кан баласы, бек уулу. О, Кара-
бек шаазада, колдогонун зор экен, күлүгүн чыгып даңк алды, кыл-
данган жетимин буудан ичинен (Т. Касымбеков).

ШААНИ (ар.) көрк, кооз, машына келүү. Ашпозчунун шааниси,
Калемпир менен мурч жакшы (Токтогул). Сарамжалы шааннүү,
Үйүнүн ичин гүл кылат (Тоголок Молдо). Тигине, кагылайын, өкү-
рүп кой, өлүк шааниси кылып кой, кагылайын (Т. Касымбеков).

ШААП-ШӨКӨТ (ар.) даназа, даңк көтөрүү; чоң дуу. Окуучу-
лардын шаап-шөкөттүү оюндарынан кийин, кечке жуук... (Ч. Айт-
матов). Ордону шаап-шөкөтүн, зыяпатын көрүп, көп журт кайтты
(Т. Касымбеков).

ШААР (ир.) калаа, калк отурукташкан жай. Күрдөлүү шаар
күчүү журт, Күлүстөн Алмаң кабылан («Манас»). Сени чоң шаар-
дан окутсам ээ! (Ч. Айтматов).

ШАА СУПА (ир.) чоң супа, кенири жасалган текче. Отурган
жерин шаа супа, Көюндү бетке ак упа (фольк.).

ШАА ТЫТ (ир.) чоң тут, чоң дарак.

ШАБДААЛЫ (ир.) мөмө дарагы (жыгачы жана жеминин). Са-
ры пижир, кызыл анар, ууздай ак шабдаалы бышкан (Т. Касым-
беков).

ШАВОП (ир.) түш. диал. түнкү сугат.

ШАВУЛАК түш. диал. көкбөрү, улак тартыш.

ШАГДАМ (ир.) көңүлдү көтөрүү, курсант кылуу, кубантуу.
Жарды келсе жапына Жардам кылган жакшы экен. Жалгыз кел-
се сүрөөлөп, Шагдам кылган жакшы экен (Барыч).

ШАДЫ АРАБА бийик тосмолуу, чабактары көп араба. Кары-
ган атам жыгач уста, колхоздун шады арабасы ушул кишинин ко-
луун чыгып турат (Ч. Айтматов).

ШАЙКЕШ (ир.) бап келүү, туура келүү.

ШАЙМЕРДЕН (ир.) 1. баатырлардын падышасы, жигиттин пи-
ри. 2. арабдардын төртүнчү калыпчасы Аалынын сыпаты. «Манас-
та» шай, шаймерден, «шай колдогон» деп колдонулат. Бара-бара
бул сөз «күч» деген мааниге өтүп кеткен. Колдой көр деп шайме-
ден, Жуз элүү мин кол менен, Жүрдү Манас шартылдап («Манас»).
Манастын уулу эр Семен, Шай колдогон эр немен («Семетей»).
Жем талашып доодон өлгөнчө, жер талашып, жоодон өлөтү! Жи-
гит пири шаймерден колдосун. О-омийин (Ш. Садыбакасов).

ШАЙТАН (ар.) 1. азгыруучу азеил (байыркы евр. сатан; ор.
сатана). Ачуу — шайтан, акыл — дос. Алаке, акылды акыл кош
«Манас»). 2. өтм. тентек, тек турбаган, жинди. Ой шайтан, сен
алис чуркаба (Т. Сыдыкбеков).

ШАЙТАН ЧЫРАК (ар.-ир.) май шам, билги кебезден жаса-
лып, майга чыланган шам. Шайтан чырак менен оокат деле өтпөйт
экен («Чалкан»).

ШАЙЫ (ыр.) жибек кездеменин бир түрү. Пейилди кен койсо-
дор болбойбу. Мына, ал мына бу шайы жуурканды (Ч. Айтматов).
Сарала шайы жоолугун, Санжыргалуу борумун (фольк.).

ШАЙЫ-ШАЛПАР (ир.) чымын канат түрү бар шайы жоолук.
Алдына макмал, чий баркут, шайы-шалпарлар берилет (Ш. Бей-
шеналиев).

ШАЙЫК (ар.) 1. карыя, кадырман адам. 2. уруу башчысы.
3. дин башчысы. 4. пир, касиеттүү адам. Жалпы олуу, шайык, пай-
гамбарлардын арбагына атап куран окуду (К. Жантөшев). Ордо-
гамбарлардын арбагына атап куран окуду («Манас»).

дук шайык, көкжөкө, Орчун Кокон, Маргалаң мансаптын аты.
ШАЙХУЛ ИСЛАМ (ар.) дин. мусулманларда мансаптын аты.
Жакшыда өзү шайхул ислам деп, мартабасы көтөрүлүп, колуи бе-
рип, мурд болгон кожо (Т. Касымбеков).

ШАЙЫН (ир.) таразынын теңдегич ийин, тили, жөбөсү. Ал
Жаркынай менен Ленаны бир-бирине салыштырып, кыял тараза-
сына коёт. Канткен менен күнүгө бетме-бет келип жүргөн Лена та-
разанын шайын баса баштаган өйдөнөт (И. Сулайманов).

ШАЙЫР (ар.) 1. акын, ырчы. Жардам кылдын калың элге Мендей начар шайырга (Токтогул). 2. өтм. тамшакөй, куудул, көңүл ачык. Шайыры болбой, эл болбойт. Шагылы болбой, тоо болбойт (Ылакан).

ШАК (ир.) 1. бутак. 2. өтм. көңүл. Базардан айдап чыккан соң, Шагыбыз абдан сынды дейт (Тоголок Молдо).

ШАКАБА (ир.) шылдың, келеке, мазак. Улуу-кичүүнү баары ага тентуш, «сен» деп сүйлөшөт, шакаба кылып кетише, таарынбайт, санга кошпой өтүшсө, ызаланбайт (Ч. Айтматов). Мени шакаба кылба, боорум. «Эл сагынбас эр болбойт» дейт (А. Токомбаев).

ШАКАП (ир.) чоң арыктан бутактап таралган майда кол арыкталар.

ШАКАР (ир.) 1. щёлочь. 2. сода.

ШАКЕСЕ (ир.) түш, чоң кесе.

ШАКИРТ (ир.) 1. үйрөнчүк, окуучу. Устадан шакирт озуптур (макал). 2. эск. мектеп окуучусу.

ШАКМАТ (ир.-ар.), к. шахмат.

ШАКШАК (ир.) 1. колдун бармактары, манжалары. 2. сыныкты таңууда колдонулуучу калачка.

ШАКЫЙ (ар.) 1. чеке, чыкый. 2. баш оору. Пайданы көргөндө соодагерлердин шакийи кармап, чыдай албай, буттары менен эмес, төбөсү менен чуркайт эмесин (К. Жантөшев). Ал түнү боюнча уктабайт. Эртең менен төбөсү какшап, шакийи кармап калган болот (Ш. Садыбакасов).

ШАЛ I (ир.) мүчө киймылдабай калган оору. Кызмат берчү эки кол, Былкылдабай шал болду («Манас»). Колу-бутун шал кылып, Боорун менен бастырам (Токтогул).

ШАЛ II (ир.) жүн жоолук. Башында шал жоолугу бар (сүйл.).

ШАЛДААКЫ (ир.) илээнди аял, жүнү бош адам.

ШАЛДАҢ (ир.) аксатуу, кем кылуу. Кээ бирөөнүн малы жок, Шалдаң кылды, дүнүйө (Барпы).

ШАЛПАҢ КУЛАК (кырг., эск.) Текесте кытай солдаттарынын мылтыктарына кыргыздардын койгон аты (анын затворунун кулагы мылтыктын бооруна кынай жабышып тургандыктан ушинтип аташкан). Шалпаң кулак жөкөрү — Мылтыктар бар асынган Оозун ылдый каратып, Асынганын жашырган (А. Чоробаев).

ШАЛПАР (ир.). Чымындын канатындай түр салынып, согулган жоолук. Өтө бийик күүлөнүп алгандыктан, үлбүрөгөн шалпар жоолугу жогорку шапка илинип калды (Ж. Мавлянов).

ШАЛЫ (ир.) күрүч алынуучу өсүмдүк жана анын күйшөлбөгөн, көйнөгүнөн ажыратылбаган даны. Кабыгы сайын дан экен, Кымбаты дандын шалы экен (Тоголок Молдо).

ШАЛИКЕР (ир.) күрүч айдоочу дыйкан.

ШАЛИПАЯ (ир.) шалы айдалган жер, өсүп турган шалы. Көлмө жерлер бүтүндөй шалипая, шалы быша баштаган, түбүнөн бака чардап, башы ийлип, сарала шайыдай үлбүрөйт (Т. Касымбеков).

ШАМ I (ар.) уят, бет, уят-сийыт. Кайда анын ташты кубалап арсылдачу күндөрү? Итке эмне шам, үрө бербейби? (Ш. Садыбакасов); шарим менен бирдей.

ШАМ II (ар.) чырак. Буудай өндүү кер сары, Заары бар бетинде. Шам жаккандай кыпкызыл Жалыны бар көзүндө («Манас»).

ШАМ III (ир.) күүгүм, бүрүл убак.

ШАМ НАМАЗ дин. күүгүмдө, ширде окулуучу намаз. Эшендер

эчен түркүм «хикаяларды» айтып, кечки чайды ичип, шам намазына турушту (К. Жантөшев), к. намаз шам.

ШАМАЛ (ар.) аба агымынын горизонталь багытта жылышы. Жазгы буудай майсасы Мен амалын болоюн. Жазда бурлап тердесен, Мен шамалын болоюн (фольк.).

ШАМАНА (ар.) мом шам. Кечкисин Гиндзанын айрым жеринде жетинчи кара чырактын илебиндей шамана жагып ... адам тагдырын жоруган балчылар отурушат (К. Жусупов).

ШАМДАН (ар.-ир.) чырак койгуч.

ШАМИЯН (ир.) моюнтурукту бекиткич жумуру таякча. Шамиянын шайлатып, Кош өгүзүн байлатып. Буурсунун бужтуруп, Кара жерге суктуруп (фольк.).

ШАМШАР (ир.) 1. кылыч. 2. канжар, кынарак. Алты Аркар чыга келемин, Антташкан жерден таппасам, Ак шамшар уруп өлөмүн (Т. Байзаков).

ШАМШИ (ар.) күн, аалам чырагы.

ШАНА (ир.) пахта кутусунун тарак башы. Эмгектенем күндөп-айлап, Сүйүнтөсүң шана байлап. Көркү чыгат бүт талаанын, Ачылганда гүлү жайнап (Т. Байзаков). Өрүк бышып, пахта шана байлаган (С. Жигитов).

ШАҢ (кыт.) даназа, шаан-шөкөт, мактоо. Эсен көрсөн Таласты, Арчип менен кыргызга Шаң көтөрүп алармын («Манас»). Чамынганы соо болбос, Шаңы чыкты сур жолборс («Манас»).

ШАҢ МАТА (ир.) кооз, чыйрак кездеменин бир түрү (уйт). шаңчы — кездеме токуучу). Эртесинде, айтканындай, шаң матадан көйнөк, дамбал тигип кийгизди (К. Жантөшев).

ШАҢШУУР (кыт.) уюткан алтын. Шаңшуурдан санап онду алып, Жамбыдан отуз чоңду алып («Манас»).

ШАҢЫЯ (кыт. сянь — аймак, гуан — аким, төрө) айыл-кыштак ак сакалы, башчысы. Алымдын баккан аты төртөө. Бирн шаңыянын төрү жоргосу, бирөө Зуннахундун кара жоргосу, экөө болсо — Каримахундуку (К. Жантөшев).

ШАП (ир.) кылыч. Найзасы болот, шабы албарс, Намысын колдон бербеген (О. Бөлөбалаев).

ШАПААТ (ар.) колдоо, жардам, көмөк, арага түшүү. Жалган айтсам калам-и-шариф урсун, пайгамбардын шапаатынан куру калайын (Т. Касымбеков).

ШАПКЕ (ор. шапка) баш кийим. Боз шапке менен боз кемсел Казынадан кийдиниз, Борумдуу элден ажырап, Бозоруп кайда жүрдүңүз (Токтогул).

ШАПКЕР ТАРТЫП (ир.-кырг.) түн катып, колдомолуу кол болуп. Шаа Кушаа көрүндү, Шапкер тартып көп эли («Манас»).

ШАРАП I (ар.) ичимдик, вино.

ШАРАП II (ар.) кадырлуу, даңктуу.

ШАРАПАТ (ар.) жакшылык, жардам; сый. Жакшынын шарпаты тиер ар жерде, Жамандын кесепети тиер тар жерде (макал). Шарапат тийип орустан, Эркиндик, тендик таң аткан (Токтогул).

Шайырларды ырдатып, Шарапатка жыргатып (Тоголок Молдо). Шайырларды ырдатып, Шарапатка жыргатып (Тоголок Молдо). Шайырларды ырдатып, Шарапатка жыргатып (Тоголок Молдо).

ШАРДАНА (ир.) саварыга белгилүү болуп кетүү, элге жайылып кетүү. Табалуу кубаныч шардана болбостон, алдыртан болуп атты кетүү (К. Жантөшев).

ШАРИМ (ар.) уят, бет, уят-сийыт. Шаримсиз Назарбайда болбой уят, Үйүгө жолотпостон урат, кубат (Барпы).

ШАРИП, ШАРЫП (ар.) ыйык, касиеттүү, кадырлуу.

ШАРК, ШАРКЫ (ар.) түш. ырдоо, эл алдында ырдоо. Музоо баштай сары кыз эле да, майрам сайын шарк айтчу. Өзү теңдүүлөрдүн такылдагы болчу (Т. Касымбеков).

ШАРКЕТ (ар.) шериктеш, бирикме.

ШАРПА (ир.) тыбыш, шыбыш, кабар, айыл. Капымкул кенже баласы Токтобекти үйлөнтүгүр деген шарпаны укканбыз (Ж. Мавлянов).

ШАРТ (ир.) 1. келишим, талап. Жаштар уездик начальниктин алдына өздөрүнчө шарт коюшту (М. Абдукаримов). 2. өтм. абал, жагдай.

ШАРТ НААМА (ар.-ир.) келишим, карар, токтом. Шералы менен кандай да болсо, эптеп бир шарт нама түзө салып... (Т. Касымбеков).

ШАРШЕМБИ (ир.-евр.) 1. төртүнчү ишемби, эс алуу, тынч; ошондон ор. суббота. 2. аптанын үчүнчү күнү, среда. «Ишемби, шемби» — байыркы еврей тилинде «сабт» деп аталган. Кара шаршемби — бактысыздыкка учуратуучу күн <ир. жаны жыл (нооруздун) башталар алдындагы акыркы шаршемби чахаршенбе сури, андан кара чахаршенбе — бактысыз шаршемби. Өмүр бою муз кучактап, таш кучактап келатам. Кара шаршемби күнү жолуксам керек саа. Кантейин, кудай тааланын кылганы. Болбосо сен качан маа тең элең (Н. Байтемиров).

ШАРЫК, ШАРК (ир.) чыгыш, күн чыгыш. Шарык эли — чыгыш эли. Шам жаккандай көз ачып, Шарк калкы телчиген (А. Жутакеев).

ШАРЫМ (ар.) закон, эреже, жол > шарият. Шарыяттын шарымы ушундай... Кудай биздин ишибизди тээ асмандан тиктеп турат. Уктунбу? (Ш. Абдыраманов).

ШАРЫЯТ (ар.) дин. ислам дининин закондору, жол-жоболору, адамдын жүрүм-турумдары жазылган китеп. Жобураган молдолор Жок жерден айтып шарыят, Кшии көрсө жорголор («Манас»).

ШАТ (ир.) куунак, көңүлдүү, курсант. Астыма миинен ат болду. Азап күнүм шат болду (Тоголок Молдо). Сөз укканга шат болуп, Салам айтып бүкчөйүп («Манас»).

ШАТМАН (ир.) көңүлдүү, кубанычтуу, куунак, курсант. Мурат жөнүндө унутуп калгандай, Тыннымдын көңүлү шатман (Н. Байтемиров).

ШАХ (ир.) хан, падыша.

ШАХИЗААДА (ир.) хандын уулу, падышанын уулу.

ШАХИН ШАХ (ир.) Ирандын ханынын наамы.

ШАХМАТ (ир.-ар.) теңи кара, теңи ак фигуралар менен 64 кара-ак клеткада ойнолуучу оюн.

ШАХСИ (ир.) керт башы. Анын шахсисине сөз тийгизип койгон үчүп, ачуусу келе түштү (Т. Касымбеков).

ШАШКЕ (ир.) күн бир аз көтөрүлгөн мезгил. Шашке ченде жөнөдү. Байкагып буудан өнөрүн. Эртеңки күнү шашкеде Анын кайра келерин (Тоголок Молдо). Таң атканда Шоорук кан, Калкы үркүп дооруккан. Ордосуна барыптыр, Ойбоюн айтып салыптыр, Шашкеден калбай эр Манас Шатырап кирип барыптыр («Манас»).

ШАШЛЫК (шшч —лик; андан ор. шашлик) шшике сайып бышырылган майда эт; кебез.

ШЕБЕЛДЕЙ (алтайча сибелдей — жез тумшук, жек) шаман кийимин кийген сыйкырчы. Ал аз десең кыргыздын жез тумшугун,

казактын мастенин, шор элинин темир шебелдейи жана диги башка элдердин каардуу күчтөрүнүн бардыгын жибер! (К. Жантөшев).

ШЕЙИТ (ар.) 1. дин. ислам дининде — кыйноодо өлгөн адам. Алар өлүмгө баратканда, дини ислам үчүн шейит болсом арманым жок дегендей болсун (К. Жантөшев). 2. өтм. адилет иш үчүн өлгөн адам. Аккула окко учурдук, Алмамбет шейит кечирдик («Манас»). Анатайдын атасы Сатаркул фронтто окко учуртуп, шейити болтур (Ч. Айтматов).

ШЕЙШЕМБИ (ир.) 1. үчүнчү күн, аптанын экинчи күнү, вторник. Алдыбыздагы шейшембиден калбай үйдө болом (К. Баялинов).

ШЕИШЕП I (ир.) астыга салынып, үстүгө жамынып жата турган ак болотнай буюм. Шейшебин тээп таштап, борбоюп уктап жаткан балага Амантур суктана карады (А. Убукеев).

ШЕИШЕП II (ир.) сийдик. Кара байыр казанат, Чалгынга миинсе чарнабас, Шейшеби токтоп тутулбайт («Манас»).

ШЕЯТАЙ (кыт.) мансаптын бир түрү. Агыча болбой, Азнахундун паралап койгон шейтайы жыйырма чакты черик менен кирип келди (К. Жантөшев).

ШЕК I (ар.) дин. орозонун алдыңкы күнү. Шектик күрүч — орозонун алдыңкы күнүндө күрүчтөн жасалган тамак.

ШЕК II (ир.) күмөн, кадик. Каралды кылган чолпонду. Көргөзүп койсон көзүмө. Шек алдырбай баланы, Алып келсең өзүмө («Семетей»).

ШЕКЕР (ар.) кант, таттуу. Кол беришип көрүшүп, Шекерге халва кошкондой Калды го жөнү келишип («Олжобай менен Кинимжан»).

ШЕКЕРАП (ар.-ир.) түш. днал. өтм. помидордон жасалган салат. Шекерап сыяктуу жергиликтүү салаттарды болсо, бизге жамаатташ жашаган калктардан үйрөнгөн (Т. Бөрүбаев).

ШЕКИЛДҮҮ (ар.-кырг.) окшош, сыяктуу. Ак ыргал деп көп ырдап, Арып кеттим шекилди. Сакалыма ак кирип, Карып кеттим шекилди (Тоголок Молдо).

ШЕКИТ (ир.) устанын жардамчысы, устанын үйрөнчүк адамы. Өгөөсүнө чыдабай, Элүү шекит ноюган («Семетей»); шакирт м-н бирдей.

ШЕР (ир.) 1. арстан. 2. өтм. эр, баатыр. Бел байлаган бек өлүп, Белгилүү Манас шер өлүп («Манас»). Эл бийлеген эр келген, Эрегини кылып шер келген (Тоголок Молдо).

ШЕРБЕТ (ир.) шире кошулган таттуу суу, ичкилик; суусун. Биз жөнөйдү шербет жутуп алгансып, Жаркын жаштын илебине мас болуп (С. Эралнев).

ШЕРИК (ар.) биргелеш, жолдош. Жоо бөрүсү кырк чоро Жаны бирге шеригим. Жан курдашым Каныкей, Кагып турган жүрөгүм («Манас»). Өмүр шерик өскөн эл, Көңүлдөн кетпейт дээр элем (Токтогул).

ШЕРМЕНДЕ (ир.) маскара, бетти жок, уятсыз. Элден чыккан шерменде («Семетей»).

ШЕРТ (ар.) 1. келишим, убада, ант. Карачанын Сайкалы Кайрапчы бетин тытсын де. Анты-шерти бар эле. Бул айтканым уксун («Манас»). Урмат чоң турук турук тулар тапса, Сынчылык сыйда та толгон ушундайда. Шерт ушул эки көзүн оюп алам, Эгерде бир жеринен жазып калса (А. Осмонов).

ШИКТИР (кырг., эск.) бузулган, жүрлөөк аял. Токиодо Гиндза районуна түспөлдөш башка да элдүүдөй район бар. Андай жерлерде жумуш таппагандар, согуш майыптары... шиктирлер күн өткөрүшөт (К. Жусупов).

ШИЛЕН, ШИЛЭЭН (кырг.- монг. шөлөн) 1. чоң жыйында берилүүчү тамак, аш. Үч айга чейин үзүр деп, **Шилээн** берип, той тойлоп, Ар уруунун кандары Кыла берсин кесирди («Семетей»). Түрдүү көчөт гүлү бар Килеми сонун кыргыздын. Көпкө берген тасторкон Шилени сонун кыргыздын (Барпы). Элге шилен бергенде, Марттын чери жазылат (Токтогул). 2. жаш сорпо. Балдар сорпо-шилени ууртап турсун деп кой сойдук (сүйл.).

ШИЛИЯ (ор. шлея) араба турамындагы куюшканга окшогон жабдык.

ШИЛТЕ (ир.) киве, уяткаруу. Келечекте жеңиш туусун көтөрөр, Аруу жаштар бизге шилте кылбасын (А. Токомбаев).

ШИЛТИ, КӨК ШИЛТИ 1. арыктаган, өтө арык мал же киши. Үркүндө ачарчылык мезгилде аш-тамак жетишпей адамдар көк шилти болушту (сүйл.). 2. өтм. түш. днал. арыктаган, өнүмү жок жер.

ШИМАЛ (ар.) түндүк тарап, түндүк жак. Шимал жагы Эскимос, Күн батыш жагы Тундура («Манас»). Шимал жактан сел келди, Селдей көчүп эл келди, Жер учурган жел келди («Манас»).

ШИНЕЛЬ (ор.) солдаттын сырт кийими. Данияр адатынча демите арыштап, аттаган сайын анын топчуланбаган шинелинин этектери эскилиги жеткен солдат өтүгүнүн кончторуна шартылдата урунуп келе жатыптыр (Ч. Айтматов).

ШИҢГИЛ (ир.) 1. жүзүмдүн бир сабагы. 2. өтм. кубаныч. Түн койнуна уккум келет кыз үнүн, Тартууларым танкы сүйүү шингили (Т. Байзаков).

ШИРГЕ (монг.) кулундун, музоонун тумшугунун үстүнө бекитилген шши. **Ширге жыяр:** 1. кулундун тумшугундагы ширгени алып таштоо ырымы; ага байланыштуу сый тамак. 2. кышкы сүрдөн калган чүйгүн эт.

ШИРГҮРҮЧ (ир.; түн. днал. — ширин күрүч) сүткө бышырылган күрүч. Таң азадан туруп сааган пак сүткө жасаган ширгүрүчүн ак табакка салып Бегайым көтөрө келди (Ж. Мавлянов).

ШИРЕ (ир.) 1. жемпштин маңызы, жемпштин суусу. 2. таттуу, даамдуу. Ширелүү сөз — демдеп койгон күрүчтөй (ылакап).

ШИРИ КИЙГІЗҮҮ (кырг., эск.) күнөкөрдүн башына чылгый тери кийгизүү (жазалоонун түрү; тери кургаган сайын башты кысып, адамды аябай кыйнаган). Сен бизди башка жолго киргизип, Арамдыгың билгизип, Азыр сени соёмун, Башына ширин кийгизип («Манас»).

ШИРИН (ир.) 1. таттуу, даамдуу. Шириндигиң Ташкендин Мезининдей Паризат (фольк.). 2. өтм. жылуу сөз, жатык сөз, жагымдуу мамиле. Сөзү жатык ширинден, Акылы артык билинген («Манас»).

ШИРИНКАМА, ШИРИНКАНА, ШЫРАҢКАНА (ир.) далдалчынын мал ээсинен алган олжосу. Өз уюну баасына арзан жылкы таап, өзү болсо ал үчүн ширинкана аларын айтты (С. Өмүрбаев).

ШИРИН ПАЛЕК (ир.) ширин коондун бир сорту. Аттарынын мен таптым, сүйүнчүмдү бер десем, «оозуна ширин палек» деп, колумду өпкүлөп, ыйлап жиберди (К. Жантөшев).

ШИШКЕБЕК (кырг.-ир.) темир шишке сайылып, отко кактап бышырган майда эт. Отту жага коюшуп, Шишкебек кылып какташып («Манас»).

ШИШЕ (ир.) айнек, айнек идиш. Кай бири түтөп, шисеси кайкара ыш болуп да калган (К. Жантөшев).

ШИШЕК (ир.) эки кар баскан кой.

ШОК (ир.) тентек, ээи баш. Ырамындын ырчы уул, Тебетейи октуу уул, Айттар сөзгө шоктуу уул («Манас»). Коңшу болуп какташым; Басмачынын шогунан (Барпы).

ШООК (ар.) үн, добуш. Тракторлордун күндөгү күркүрөгөн дабышы угулбайт. Аны тыңшап жүрүп, Зайнеп ана ошого көңүл калган экен, ал шөөк... экен (Ч. Айтматов); зоок менен бирдей.

ШООКЕТ (ар.) күч, кубат; өнөр. Тегеле шөөкети күчтүү неме экен. (сүйл.).

ШООКУМ 1. уу-дуу, капыр-күчүр, шабыр-шубур. Эл анчалык көп шоокум кылбай, акырына чейин күтү (М. Абдукаримов). 2. айың, сөз, дүң. Анын жаман кылыгы элге шоокум болду (сүйл.). 3. өтм. жарык. Жарк этип күлүп койгонун Таң шоокуму жарыктай (фольк.).

ШООЛА (ар.) 1. жалын, жалындын тили. 2. жарык, нур. Жер тандын жарык шооласына бөлөнгөн (Ш. Бейшеналиев). 3. өтм. айлада жок жаман. Шооласы жаман, өтө мажирөө, бош адам (сүйл.).

ШООРАТ (ар.) данк, даназа. Шоорук кирди сарайга, Шоораты кетти далайга («Манас»). Мактоого мактоо жалганып, кабылан иттин шоораты дубанга дүң болду (С. Жигитов).

ШООШАК (ир.) салаа, манжа. Он шоошагы сипаты — Зымга тарткан күмүштөй («Манас»).

ШОПҮР (ор. шофёр). Күр... Күр... эткен моторудан садага, Сени айдаган шопурундун, автобус (А. Осмонов); шофёр менен бирдей.

ШОРА (ир.), шура менен бирдей.

ШОР БАКТА (ир.) туздун эритиндиси кайнатылган жүн (оору-ган жерге компресс сыяктуу басат).

ШОРЕК (ир.) 1. түш. алабата. 2. туздуу сууга бышкан буурчак тамак. 3. өтм. сорпо. Мейли үй-бүлөсү менен ээн-жайкын шорек кылып ичишин (Ш. Садыбакасов).

ШОРКЕЛДЕП (ир.) бактысыз, азаптап башы чыкпаган; башы иштебеген; Жору кынаттуунун эң чоңу, көрөгөнү. Бирок, тартан башкага алы жетпеген шоркелдей (Ш. Бейшеналиев). Сен эмбөүз мобулар кичинесинде шоркелдей күндү да өткөрбөдүкү (Ш. Бейшеналиев).

ШОРО I (ир.), шорек менен бирдей.

ШОРО II (ир.) 1. көздүн чылпагы. Көзүнөп шоро тамчылайт (сүйл.). 2. шор. 3. мергенчилердин ийлеген дарысына кошула турган топурак. Кирпигинин чылпагы Мергендердин шордой («Манас»).

ШОССЕ (ор.<фр.) шагыл же асфальт төшөлгөн жол.

ШОФЕР (ор.) автомобиль айдоочу адам.

ШУМ (ир.) 1. бактысыздыкты алып келүүчү жаман жөрөлгө. 2. өтм. митаам, бузук, амалдуу. Карышкыр кайсап жарган мал Шун түлкүнүн азыгы (Тоголок Молдо). 3. өтм. тентек, шайтандуу.

ШУМКАР (кырг.-монг. шонхор) ителгинин мыктысы. Ак болот элен мизин курч, Ак шумкар элен көзү курч (фольк.).

ШУНАН (ир.) угуу, тыншоо; угуучу, тыншоочу. Адаштырган кишини — туман болот турбайбы. Айткан сөздүн бардыгы шунан болот турбайбы (Барпы).

ШУРА (ир.) Совет бийлиги, кеңеш бийлиги (1920-жылдары колдонулган термин).

ШУРУГАН түш. днал. ысык сүткө сары май, нан кошулган тамак.

ШУУДУР (ир.) төө, нар. Кыз алам деп биз үчүн, Күйөөмүсүгөн кыргызга Көргөзөлүк мал күчүн, Алтымыш шуудур салыңар («Манас»).

ШҮКҮР, ШҮГҮР (ар.) 1. ыраазы болуу, алкыш айтуу. Жолу-бузу ачкан кудайга миң мертебе шүгүр (Т. Касымбеков). 2. өтм. жакшы, жаман эмес. Шүкүр, жакшы турабыз. Мал-баш аман (сүйл.).

ШҮҮДҮГӨР, ШҮДГӨР (ир.) аңыз, айдалган талаа; тоңдурма. Механизаторлордо түк уйку жок; бири чексиз шүүдүгөр аянтын бир айландырып, кара күрөң тартып майланышкан кыртышты аңтарып баратса, экинчи бири такта мала тартып, жер тегиздейт (Ш. Абдыраманов).

ШЫБА (ар.) шек, кадик, күмөн. Шек-шыбасы билинбей калды (сүйл.).

ШЫГЫР (ар.) ыр, хор (30-жылдары колдонулган термин).

ШЫППАҢ (кыт.) пахта талаасындагы үч тарабы же туш тарабы ачык бастырма. Шыйпаңда булуттай пахталар («Чалкан»).

ШЫЛЖЫМ түш. днал. аял, тамаша, шылдың. Ага шылжым аралаш азия таштаган (Ж. Мавлянов).

ШЫМ, ШИМА (ир.) чалбар, дамбал. Кең багалең сүйрөлдүп шымындагы Көөнө куртка, фуфайка — жушун кийим (С. Жигитов).

ШЫН (ар.) араб алфавитиндеги «Ш» тамгасынын аты. 300 деген сандын ордуна жүрөт.

ШЫП (ир.) түш. днал. там үйдүн төбө тактайы, потолок. Шыпты антара урган шамал шыбыр-шубур этип терезеден тырмалап жатты (Ч. Айтматов).

ШЫПАА (ар.) эм, айыгуу. Ай, кудай ай... бир шыпаа болуп, Дарияхан айгыгып кетсе (К. Жантөшев).

ШЫРАЛГА (монг.) мергенди, аңчыдан сурап алган олжо. Асылым Калый мергеним, Тоодон теке тергеним. Шыралга деп келгенге. Шырагын кеспей бергеним (Тоголок Молдо).

ШЫРАЛЖЫН (ир.) куурай өсүмдүктүн бир түрү. Шыралжын куурап куурай болду, тулаң куурап сары бычан болду (Ч. Айтматов).

ШЫРАҢКА (ир.), к. ширинка.

ШЫРБАЗ (ир.) түш. сүткө багылган, сүткө семиртилген козу. Шырбыга шырбаз ялдрет, Сыйчылыгын билдирет (Барпы).

ШЫРМАН (ир.) түш. сүткө жуурулган камырдан жасалган нан. Сүт сээп аз-аздан шырманга, Тандырга кол сунат бир сулуу (Т. Байзаков).

Ы

ЫБА (ар.) жылуу жүз; достук, ырай. Алар көптөн берп ыба карашпай калышкан (сүйл.).

ЫДЫК (ар.) зордук, талап. Орустан муруп кыргызды Көкөн каны сураптыр. Ыдыгы катуу көрүнөт, Көчмөн эл буга чыдаптыр (Тоголок Молдо).

ЫЗА (ар.) көңүл калуу, капалануу, туталануу. Сасык ызасына чыдабай, бүк түшүп калды (К. Канмов).

ЫЗАКОР (ар.-ир.) таарынчак, кыйт эте калма. Ызакор неме, тамашаласан эле, таарынын калат (сүйл.).

ЫЗАТ, ЫЗААТ (ар.) 1. урмат, сый; урматтоо, сыйлоо, кадыр-лоо. Ызатын жок, сыйын жок, Ыркыраган иттейсиң (Токтогул). 2. өтм. өлүк сыйы, өлүк ырымы. Аяш атам Манастын Ызатына туруп бер («Манас»).

ЫЗГЫ (ар.) араб алфавитиндеги 20-тамга. 9 санынын ордуна жүрөт. Ыткы-ызгы, айын-гайын үйрөткөн, Тилди толгон, татаал сабак сүйлөткөн. Биле албаса «аш кеби» деп токмоктоп, Жаш балдарды көк бөрүдөй сүйрөткөн (А. Чоробаев).

ЫПБАА (ар.) уят, тартынуу, айбыгуу. Айзада ыйба кылып, жоолугу менен жүзүн саал жашырып отурган эле (Т. Касымбеков).

ЫПБАДАТ (ар.), к. ибадат.

ЫПБАДАТКАНА (ар.-ир.), к. ибадаткана.

ЫПБАРАТ (ар.), к. ибарат, ибрат.

ЫПМАМ (ар.). Сүктү тарткан эшени, Сүлжүлдөгөн ыйманы, Кошулан түшүп калыптыр, Окуп аткан кураны («Манас»), к. имам.

ЫЙМАН, ЫМАН (ар.) дин. 1. ишенүү ынануу. Ыйманы жолдош болсун! Элебеттин көзү өтсө, артында эли бар (Т. Сыдыкбеков).

2. өтм. ишеничлик, кишинчилик. Ыйманыңа камчы баспай айт (К. Маликов). Жигиттер көп ага жашташ курагы, Адамдар көп андан ысык ыманы (С. Жигитов). 3. өтм. уят, бет, ар-памыс. Азыр бойлок турамын, Ыймандуу кемпир жолук деп Күндө үч убак сурадым (Тоголок Молдо).

ЫКАРАТ (ар.), к. акарат.

ЫКБАЛ (ар.), к. ыкыбал.

ЫКЛАС, ЫКЫЛАС (ар.) 1. чын жүрөктөн берилүү. Ыклас — калас! (макал). 2. өтм. кунт, ынта, көңүл. Бүт ыкласым салып үйрөнө тургамын (Ч. Айтматов).

ЫКЛАСМАН (ар.-ир.) чын жүрөктөн берилген, чыны менен жакшы көргөн. Колхоздун активдеринин бири мишин жүргөн эң жакшы атты маа алып берген. Мына ушулар да мени а кишиге ыкласман кылып койгон эле (Ж. Мавлянов).

ЫКРАЖ (ар.) 1. кууп чыгуу, кубалоо, айдап чыгуу. 2. түш. днал. кустургуч дары, сүт тикен.

ЫКРАР (ар.) моюн сунуу, багынычтуу болуу, макул болуу. Журт! — деди ал азыр өктөм, — мына Кудайр кандын кандык эр-кине ыкрас болдук. Бетке бата тартылды (Т. Касымбеков).

ЫКСАН (ар.) ак пейил, боорукер, жакшылыктуу.

ЫКТЫБАР (ар.), к. этибар.

ЫКТЫМАЛ (ар.) мүмкүн, балким. Сиз барыңыз, башкабыз барсак, осол кылып коюшу ыктымал (К. Жантөшев). Мындай учурдуң туш келип калышы толук ыктымал (М. Абдукаримов).

ЫКТЫЯР (ар.) эрк, өз эрки, каалоо. Ыктыярдуу катталып, Кетти жаштар аскерге (Барпы). Атам согушта өз ыктыяры менен фронтко кетиптир (М. Абдукаримов).

ЫКЫБАЛ (ар.) 1. бакыт, таалай, келер. Ачуу күйүт ичимди өрттөп эңшерди, Ыкыбалым шарт төгүлдү, бөксөрдү (С. Жигитов). 2. өтм. бедел, кадыр. Ассалоому алейкум, Адам атанын ыкыбалдуу балдары!.. (Т. Касымбеков).

ЫЛААЖЫ (ар.) айла, амал, арга. Кумурскадай баланы Курдаш кылып жүрөсүн. Ылаажыңдын жогунан, Сырдаш кылып жүрөсүн (Барпы). Ылаажысын тапсын да, атам Чөл баатырдан ыраа-ылык алсын дейт (А. Убукеев).

ЫЛААЗЫМ (ар.). Иштиң өз убагында бүткөнү ылаазым (сүйл.); лаазым м-н бирдей.

ЫЛААНАТ (ар.), к. лаанат.

ЫЛАБАБАЙ (ар.) ыл, угуп атам. Ылаббай такыр, деп эки колду боорунда алып тура калды (К. Жантөшев); лаббай м-н бирдей.

ЫЛАБАБАЙКА (ар.), к. лаббайка.

ЫЛАП (ир.) 1. баткак, жуурулган топурак. Аралбай баштап чоң балбан, Ошондо 60 балбан камланып, Ылайын ага тептирген («Манас»). 2. киргил, топурак аралашкан, Жата калып арыгынан ылай суусун ичесин. (К. Жусубалиев).

ЫЛАПЫК (ар.) 1. бап, туура. Оорукка минсе оорубас, Канаты бар мал экен, Канга ылайык жан экен («Манас»). Кош эми жигитчилик арың болсо, — Бул тулпар сага ылайык жетип алгын! (А. Осмонов). 2. тиешедүү, тавандык. Угуп турган калайык, Ушул сөз мага ылайык (Тоголок Молдо).

ЫЛАЙЫМ (ар.) 1. дин. о, жараткан, о, алла! 2. өтм. тапта-кыр, эч бир, түк да, эч качан. Өмүрүң узун болсун, садаган! Ылайым кем болбой! Айтканында ката жок (К. Жантөшев). Ылайым өлүгүң көмүлбөй талаада калсын, сөөгүң кайра келбесин (Ч. Айтматов). 3. өтм. дайыма, ар качан. Кабылан тууган кулунум аман жүргүң ылайым («Манас»).

ЫЛАКАП (ар.) 1. нуска сөз. Кыргыз элинин макал-ылакапта-рын жыйнап жүрөм (сүйл.). 2. өтм. жасама ат, псевдоним. Теги чоң Букардын Темиркан, Анын ылакап аты Каракап. Каракапдын ылакап атына... аябай арданат. «Мен ит атаар эмесмин!» — деп элге жар салып кыйкырат (С. Жигитов).

ЫЛАМ, ЛАМ (ар.) араб алфавитиндеги «Л» тамгасынын аты, 30 деген сандын ордуна жүрөт.

ЫЛАМА (монг.), к. лама.

ЫЛАМПУК (ар.), к. лампук.

ЫЛАН (ир.) 1. төкөр, аксак, чолок. Темирлан — амир Темирдин аты. 2. өтм. оору, малдын оорусу. Кырсыктан сактануунун биринчи чарасы — койду ыладан сактоо (К. Жантөшев).

ЫЛАНМАН (дун.), к. ламман.

ЫЛГА (ар.) тилдоо, тандап алуу. Аныктап ылгап жатпайбы, Адамдын адал, карасын (Токтогул).

ЫЛДАМ, ЖЫЛДАМ (ир.) тез, бат, бачым. Жолуң ачык, мынакей баскын ылдам, Мезгил эмес, бир мүнөт күтө турган (А. Осмонов). Ылдам-ылдам кыймылдап, ишти бүтүрүп жибергиле (сүйл.).

ЫЛДӨ (дун.), к. лод.

ЫЛТЫМАС (ар.) өтүнүү, сурануу, кайрылуу. Капа эмесе, ичкери кириниз, — деп, Курманбүбү мейманды ичкери кирүүгө ылты-мас кылды (М. Абдукаримов).

ЫЛЫЙ (кыт.) закон, заң, мыйзам. Кытайдын ылыиында ууруга жазаны катуу тарттырат (сүйл.); илий м-н бирдей.

ЫМ I (ир.). Соолгон экен ым калбай, Ташыган ташты булагын (Токтогул); ым менен бирдей.

ЫМ II (ар.) белги, ишара, көз менен белги берүү; көз ымда-шуу, макулдашуу ишараты.

ЫМАН (ар.). Жигиттер көп ага жашташ курагы, Адамдар көп андан ысык ыманы (С. Жигитов); ыйман менен бирдей.

ЫМЖАН, НЫМЖАН (ир.) чала жан, чала жансар, араң эле жаны бар. Сансызды аябай сабаган экен, ымжан эле жаны бар (К. Жантөшев).

ЫМЛА, ЫМЫЛА (ар.) 1. жазуу эрежелери, орфография (1920-жылдары колдонулган термин). 2. өтм. бир ынтымакта, бир беткей, биргелеш. Баарыбыз бул маселеде бир ымада болдук (сүйл.).

ЫМТЫКАН (ар.) сыноо, окуучулардын билимин тактоо, экза-мен. Чоң Ташкендин өзүндө ымтыкан берерибизге абдан ыраазы болдук (М. Абдукаримов).

ЫМЫН (ар.) ыйман; ымыны зымын болуу — ыйманы жерге жипти кетүү, аябай коркуу («зымын» — жер). Ымыны зымын бол-гон жигит, акыры ойлонуп көрөбүң деп туугандарын жолго салды (А. Саспаев).

ЫМЫРКАЙ (кырг.; хакасча нымыркай, тат. юмурка; ошонун таасири менен кыргыз тилине «жумуртка» болуп кайта кирген) жаңы төрөлгөн бала.

ЫНА, ЫНАН (ир.) ишенүү, макул болуу, туура табуу. Анын айтканына ынабай коюуга болбойт (К. Канмов).

ЫНАК (ар. «анака» — кучакташуу) жакын, дос. Кыздын жайын ынак билет, Сөздүн жайын кулак билет (макал).

ЫНДЫ (ар.) 1. индус, индиялык, инстандык. 2. өтм. кара, капкара. Ангыча капкара ынды кулдар бутунун учу менен жүгү-рүп, кызмат кылышты (Т. Касымбеков). Калайман анык ынды ка-радан. Тиши гана күрүчтөй апнак (Ш. Салдыбакасов).

ЫНКЫЛАП (ар.) революция, төңкөрүш, өзгөрүш (1920—30-жыл-дары колдонулган термин).

ЫНСАН (ар.), к. инсан.

ЫНСАП (ар.) 1. топук, канаат, барга ыраазы. Ынсап кылып, тобо деп, Жүргөнүң жок, турумтай (Тоголок Молдо). Малы да демейдегиден ынсаптуу тартып, эт алгансын, ирдүү боло башта-танын байкады (О. Айтымбетов). 2. өтм. алкым, араан, унт. Барга кылсаң канаат, Ынсабың болор саламат (ылакап). Ынсапсызга ка-шык салсаң — беш ууртайт (макал).

ЫНТЫЗАР (ар.) күтүү, телмирүү, дилгир болуу, эки көз төрт болуу. Бадам Кошой кийсе деп, Бала үчүн жүрөм ынтызар, Бата-сы мага тийсе деп («Манас»). Пейли жумшак күйгөн жар, Мен жолуңда ынтызар (Тоголок Молдо). Данырдын обонун угууга ынтызар болуп, чыдамым жетчү эмес (Ч. Айтматов).

ЫНТЫК (кырг., эск.) ашык, ашыктык, сүйүү, сүйгөн, жакшы көргөн. Арстан Манас баатырдын Ашык болгон ынтыгы («Манас»).

ЫНТЫМАК (ар.) татуу, бирдиктүү, өз ара келишим. Урушар ынтымак уруштук, Урушпасак, жөн эле Ынтымакта туруштук («Ма-болсок уруштук, Урушпасак, жөн эле Ынтымакта туруштук жак-нас»). Жолдошум экөөбүз балалуу-чакалуу болуп, ынтымакта жак-нашты турабыз (Ч. Айтматов). Ырыс алды — ынтымак (макал).

ЫПТАР (ар.) орозодо ооз ачуу, күң батканда тамак ичүү (ди-ний эреже).

ЫПЫЛАС (ар.) 1. булганыч, шалтак, кир. Аккан сууну даана айт, Ыпыласты тазалайт (Барпы). 2. өтм. ичи арам, бетпак, кара ишет, бузуку, арам. Ыстарчындар ыпылас, Эшенге кылба ыкылас (Токтогул). Көңүл ооруткан ыпылас, жаман немелердин бардыгы суу менен кетсин (Ч. Айтматов).

ЫРААЗЫ (ар.) курсант болуу, макул болуу, ичи жылуу. Көзү уйкуга илинип баратып, Эрлепестин ыры м-н күүсү көңүлүндө кайрадан жаңырды, аны м-н бир болгон бүтүнкү кечке ыраазы болду (Ч. Айтматов).

ЫРААТ I (ар.) тартып, жөн, салт. Копок күтүү кыргыздын илгертен берки ырааты (Т. Сыдыкбеков).

ЫРААТ II (ар.) жыргал, үзүр. **Ыраатын** көрбөй көп малдык, Бишма айран ичи кууралдым (Токтогул). **Ыраатын** көрбөй калабы, Ак инеттүү иштеген (Барпы), к. ыракат.

ЫРАБА (ир.) 1. уруксат, макулдук. Ырдын башы ыраба, Ырды менден сураба («Манас»). 2. тийиш, ылайык. Кат тааныган жигитке — жакшы жүрүш ыраба (ылакап).

ЫРАБАТ (ар.), к. рабат.

ЫРАП I (ар.) ишет, ой, пикир. Эми деле кеч эмес, ырайдан кайт. Башың аман калды, кудайга миң мертебе шүгүр. Баарын кечирдим... (Ж. Малянов).

ЫРАП II (ир.) түр, кесете, өң, жүз. Жел жараткан жаздын ырайына ыракаттанып турдук (Ч. Айтматов). Мен ушул ырайым менен кантип өлгө көрүнөмүн. Анан калса эки сөздүн башын кошуп айтып да бере албайм (М. Абдукаримов).

ЫРАЙЫМ (ар.) 1. жакшылык. **Ырайымсыз** өлүм жалгыз баласынан ажыратты (сүйл.).

ЫРАКАТ, ЫРАХАТ (ар.) жыргал, бейкут, тынчтык. Дүйнөдөгү ыраматын тургузуу, Сан жыргалга сайрандайбыз, канабыз (М. Элебаев). Каның агат дайра болуп шаркырап, Бейгам көңүл ыракатка аптыгат (С. Жигитов).

ЫРАҚМАТ, РАҚМАТ (ар.) 1. боорукер, кечиримдүү. 2. өтм. айтат артына (Токтогул). Сенин бардык жакшылыгыңа, мен унутпай жүргөнүңдү ырақмат! (Ч. Айтматов).

ЫРАҚМАТИ, ЫРАМАТЫЛЫК (ар.) дин. бейиши болгур, жаткан дай киши эле? (Т. Касымбеков). Ороз ыраматылык март адам эле (С. Каралаев).

ЫРАМ, РАМ (ар.) бал ачуу, төлгө тартуу. Календерим, жылдыз санайсыңбы же ырам аңасыңбы? — деп сурады Ибрахим Хатерди мен ырамсыз билем (Т. Касымбеков). Ошондон кийин алар шакек менен ырам ачкалды коюшкан (Ж. Малянов).

ЫРАМАЗАН (ар.) орозо айы.

ЫРАМАТ, к. рамат.

ЫРАНДА (ир.) түш. диал. 1. сүргүч, жыгач жонгуч, кошпогуч курал. 2. кескич. Ыранда орок, к. иренде.

ЫРАНЖЫ (ир.). Көңүл ыранжиткан — дос эмес (макал), к. иренжи.

ЫРАҢ (ир.) 1. өң, түс. 2. чөп. Түндөн калган кыламык бат эле жок болуп, адыр-дөңдө жашыл ыраң жылбырскалана түштү (Ч. Айтматов). Жайкалган чөптүн ыраңы, Жел жүрсө толкуп теңселет (фольк.) 3. түш. диал. боск; ирен м-н бирдей.

ЫРАС (ир.) 1. чып, туура, анык. Уят өлүмдөн катуу деген ырас, балдар (А. Токомбаев). 2. сонун, жакшы. Силерди көптөн күтүп жүрдүк эле, ырас болболубу (К. Жантөшев). Ырас-ырас, эсимде. Кара кагазын алууга аялы келген болучу (Ч. Айтматов).

ЫРАСЫМ, к. расми.

ЫРАСПА (ир.) 1. булгануу, ыпылас болуу. 2. өтм. абийри ачылуу, маскара, шерменде болуу.

ЫРАШКЕР (ир.) ынтымак, татуулук. Үй-бүлөнүн ынтымак-ырашкерин бузуп, мас болуп, тынчты кетирген адамгерчиликке жатпайт («КМ»).

ЫРОО (ир.) 1. калай, жез өңдүү металл. 2. жолун кылуу; көңүлүн алуу. **Ыроолон** шакек салды колуна.

ЫРСААЛЫ (ар.) 1. китеп, китепче. 2. чыгарма; жол-жобо жазылган китеп. Бардыгы тең окшош кийинген, он жаккы колуктарында бирден «ырсалы» китеби бар (К. Жантөшев).

ЫРШАТ (ар.), к. кадыр шарт.

ЫРЫС, ЫРЫСКЫ (ар.) насип, кешик, таалай. Көйкөлгөн ырыс кени жерим үчүн, Жаш баладай таалайлуу элим үчүн (Ж. Турусбеков). Кетпес дөөлөт, ырыскы Кирген элди карачы (Токтогул).

ЫСАП (ар.), к. ынап.

ЫСЛАМ. Эл тамакка тойгону, Ыслам журту баарысы Куран окуу койгону («Манас»), к. ислам.

ЫСМАЛАК (ир.) тамыры жемин өсүмдүк; шиннат. Энеинн ою, көздөгөнү башка, кара жерден казып жей турган ысмалак деп аталган майда жалбырактуу чөп издейт. Эсен аны менен иши жок (Т. Касымбеков).

ЫСМЫ (ар.) ат. Токтогулдун ысмы бир тууган боордош элдердин бардыгына белгилүү («Ала-Тоо»); ысым м-н бирдей.

ЫСПАТ (ар.) далил, танык. Мунун ырастыгына сенин ыспатын барбы (сүйл.).

ЫСТАРЧЫН, СТАРЧЫН (ор. старшина). Революцияга чейин: элүү түтүндөн эки жүз түтүнгө чейинки калкты башкарган кызмат адамы.

ЫСТЫКПАР (ар.) дин. кылмышка кечирим сурап, кудайга жалынуу. О жараткан, күнөөмдү кечир! — деп, курун мойнуна салып, ыстыкпар айтты («Чалкан»).

ЫСЫМ (ар.) ат, адам аты.

ЫСЫРАП (ар.) 1. чачуу, ыгы жок сарптоо. Орулган буудайды боолап алууга чамабыз келбей, ошо бойдон арабаларга самсаалата жүктөп, канчасы ысырап болду (Ч. Айтматов). Сен бала убакытты бекер ысыраптабай чыгышты таануу институтуна өт,— деп кеңеш ийлеген (Э. Борбиев). 2. үнөмдөө.

ЫСЫРЫК (ир.) адырашмандын, арчанын түтүнү менен эмдөө, дарылоо; түтүн жытаттуу. Бирдин айы жаңырып, Жыл он эки ай толгондо, Балдарынын кийини Адырашман арчага Ысырыктап түтөт, Ырымдарын күчөтөт (А. Чоробаев).

ЫТКЫ (ар.) араб алфавитиндеги 19-тамганын аты. 9 деген сандын ордуна жүрөт. **Ыткы-ызгы**, айып-гайып үйрөткөп, Тилди толгоп татаал сабак сүйлөткөн (А. Чоробаев).

ЫШКЫ (ар.) сүйүү, кунт, жөндөм, шык. Э балам ышкы деген ушундай, деди абышка ойлуу, салабаттуу туруп, биз дагы жаш болгонбуз (Т. Касымбеков). Токо, ырчылыгым аз эле, Ышкыга оозум маш эле (Токтогул).

ЫШКЫБОЗ (ир.) өнөрдүү, бир нерсеге шыктуу. Эс алуу учур-

ларында Түгөлдү атайылап бир топ ышкыбоздор курчап алышты (Н. Байтемиров).

ЫШКЫДАР (ир.) ашык кылган, өзүнө куштар кылган. Кечтим дайра улууну, Издеп келдим, гөзөл кыз, Ышкыдар сендей сулууну (Барпы).

ЫШКЫЗАР (ир.) сүйүп калган, ашык болгон. Ышкызар болдум мен сага Көз салсаң боло сен мага (фольк.).

ЫШКЫН ТҮП (кырг., эск.) ышкындын тамырынан алынган сары боёк. Акактай сары боётуп, Ышкын түпкө салдырган. Қашатка дейре ар түрдүү Жибек менен сайдырган (А. Чоробасев).

ЫШТАН (кырг. ич тон; ор. штаны) дамбал.

Э

ЭБАК (кырг.-ар.) эчак. Омор карынын көз алдына эбак дүйнөдөн кайткан чон энеси элестеди (Т. Сыдыкбеков).

ЭБИРЕ (кырг., өзб. — эваре) чөбүрөнүн баласы.

ЭГЕР (ир.) кокустан, непада, балким. Эгер чыкпай калса Тайтору Ары жок катын дедирбей, Ажалдан мурун өлөйүн («Семетей»).

ЭГЕР ДА (ир.-кырг.) кокустан, непада, балким. Эгер да ал келбей калса, сен анын ордуна барасын, деп буюрду («КМ»).

ЭГЕРИМ (ир.-кырг.) такыр, түк. Эрегешкен душманың, Эгерим эки болбосун («Семетей»).

ЭГИЗ бийик. Элүүдөн жашың ашканда, Эгизден паска түшкөнүң (Тоголок Молдо). Чыгып барсам эгизге, кыр башына, Келекалат издеген ыр башыма (С. Жусупов).

ЭЖЕ (ар.) муун, сөздүн мууну.

ЭЖЕЛЕ (ар.-кырг.) муунга салып окуу, сөздү бөлүп-бөлүп айтуу. Алик жазууну эжелеп окуй баштады (К. Канмов). Танабай ичинен эжелеп окуп чыкты, окутанына ишене албай турду (Ч. Айтматов).

ЭЖИГЕЙ (кырг.-монг. ээзгей) жаш козунун жумурундагы уузга уюткан ынак сүттөн кайнатып алган ширелүү тамак. Эжигей быштак, куруту, Элет көчмөн турмушу (Тоголок Молдо).

ЭЖИР (кыт.) карапа кесе, карапа аяк. Арыкта агып жаткан суудан күнүнө бир эжир бергизип, анын адамдыгын кордоду (А. Саспаев).

ЭЗЕЛ (ар.) 1. эчактан, илгертеден бери, эбактан эле. Эзелде ишин агынап, Элине өттү кадырың (Токтогул). 2. өтм. түк да, такыр. Башты аясам баламдан, Эзелде эки болбоюн («Семетей»), к. азел.

ЭЗАМЕН (ор.-лат.) ымытыкан, сыноо. Жогорку окуу жайларына кирүү экзамени башталды (сүйл.).

ЭКМЕТ, ИКМЕТ (ар.) 1. даанышман, билим. 2. өтм. сырдуу, кереметтуу. 3. Кожо Ахмед Есавийдин чыгармасынын аты.

ЭКОНОМИКА (ор.-гр.) 1. коомдук өндүрүш мамилелер жыйындысы жана анын өндүрүшүнүн түрлөрү. 2. Өлкөнүн эл чарбасы.

ЭКОНОМИЯ (ор.-гр.) үнөмдөө, үнөм менен каражаттоо. Кеңесий бюджетинде, Башталат экономия (А. Токтогулов).

ЭКСКАВАТОР (ор.-лат.) казуу-жүктөө жумуштарын аткаруучу машина.

ЭКСКУРСИЯ (ор.-лат.) кызыктуу жайларды, музейлерди кыдырып кароо, таанышуу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ (ор.-фр.) бирөөлөрдүн эмгегинен пайдалануу, канап-бутоо, эзүү.

ЭЛ БЕГИ (кырг., эск.) байыркы заманда көчмөн элдердин башчысы.

ЭЛАН (ар.) кулактандыруу, жарнама, жарыялоо. Элан келсе бир жактан, Эрте жетсең, жигиттик (Барпы).

ЭЛДИЯР, АЛДАЯР (ар.-ир.) таксыр, кудай жар болтур. Таксыр кедей элдияр, Төксөң мына кан даяр (Токтогул).

ЭЛЕК (ир.) ун, талкан элегич. Элек издеп эрге тийиптир (ылакап).

ЭЛЕЧЕК (ир.) кыргыз аялдарынын оронмо баш кийими. Торко элечек оронуп, Той башкарган, энекем (кошок).

ЭМ (кырг.-монг.) дары, дарылоо. Докторлор балдарды кызамыкка каршы эмдеди. Музоонун териси, сай сагызгандын каны, ажыыздын дарымдаганы менен дем салганы эми эм боло албайт (Ш. Бейшеналиев).

ЭМ-ДОМ (кырг.-монг.) дары, дары-дармек; дарыгер, табып, тамырчы. Эмчи-домчу кемпирден, Бир нечесин келтирген (Тоголок Молдо).

ЭНДИК (эск.) тамырынан кызгылтым боёк алынуучу өсүмдүк жана ушул өсүмдүктүн тамырынан жасалган бетке кызыл ыраң берүүчү боёк. Эндик казган таштардан, Кыздар сонун турбайбы (Барпы).

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (ор.-гр.) илим-билимдин, практикалык иш-аракеттин айрым бир же бардык тармагы боюнча маанилүү маалымат камтыган илимий же илимий-популярдуу адабият. Бир килейген кызыл китеп чыгыптыр, Кыргыз энциклопедиясы. Биринчи томун окуп чыгып алып аябай сүйүндү (К. Жусупалиев).

ЭҢКЕ (кырг., эск.) сака, эликтин чүкөсү, кулжанын чүкөсү. Бир өңкеси барыптыр, Астыңкы эшек бутуна, А да тийип калыптыр («Манас»).

ЭҢСЕ (кырг., эск.) баштын шилл жагы, кежиге жак. Ушундап «эңсеси түшүү, эңсеси түшүрүү» деген накыл сөздөр пайда болгон.

ЭПАДАМ (ир.) кокустан, эгерде. Эпадам сурап калса, балким бирөө: «запкоз а дегенде Кошойдун суу боюна тиккен таар чатырында турган» — деп айтышы мүмкүн (К. Акматов).

ЭПОС (ор.-гр.) элдин өткөн турмушун кеңири планда чагылткан ыр же кара сөз түрүндөгү баатырдык баян. Сакадай абышка Саякбай муштумдай жүрөгүнө миллиондогон сап «Манасты» жана да далай элдик эпосторду батырган (К. Жусупов).

ЭПЧИ ЖАК (кырг., эск. «эвчи» — аял; «эв» — үй) боз үйдүн ичин-аяк турган жагы. Түрк элдеринин бир тобунда бар. Үйдүн ичин-аяк турган жагы. Көшөгө тартылган (К. Жантөшев).

ЭРЕЖЕ, ЭРЕЗЕ (ир.) 1. түздүктү өлчөгүч жип. 2. өтм. тартип, жобо. Бул салт эрежеси (Т. Касымбеков). Оюндун эрежеси боюнча тоорумагыч сол буту менен чийинди так басып... (Т. Касымбеков). 3. керме аркан, жип.

ЭРЕН (кырг., эск.) баатыр, эр. Найза сунчу берени, Ай балта чапчу эрени («Сейтек»). Эрен жеңең Айчүрөк Канчорону этектеп («Семетей»).

ЭРШЕН (пр.) 1. жаркын, жаркырак. 2. чыгаан, көрүнүктүү. Эр Манаска келгени **Эршен** тартып эр болдук, Эр улан менен тең болдук («Манас»); орошон менен бирдей.

ЭРИШ БУЗУУ (кырг., эск.) ыйык салтты бузуу; кайындуну кызды же никелүү келинди ала качуу. Менин жайым сураган: Темир-мүн («Манас»). Эрдин эри майтарат, **Эриш бузган** жоо мизин (Токтогул). **Эриш бузуш** башталды, **Эриш бузган** жоо мизин шаң темир ашталды (Тоголок Молдо).

ЭРМЕ ЧӨЛ (пр.-кырг.) какшыган талаа. Ээн талаа, **эрме чөлдө** жоголгон ботосу издеп жер кезген инген. Ботосун издеп боздогон инген (Ч. Айтматов). Кулундуу бээ мнип, талкан теңденет. Ээн талаа, **эрме чөл**. Акылман бээсин саап, канжыгасындагы чаначына кымыз ачытып, талкандан себелеп ичип кете берет (Ш. Садыбакасов).

ЭРӨӨЛ (кырг., эск.) 1. жекеме-жеке чыгуу. **Эрөөлгө** чыгып эрендер, Эки экиден урушту («Манас»). 2. чалгын. **Эрөөлгө** чыгып эрендер, Бууданды минген берендер («Манас»).

ЭР СЫНАР кургак чөлдө жашоочу кучкачтын бир түрү. Өзүм чымчык болсом да, Мен эр **сынар** кучкачтын. Адам деген кыраанды, Бир сынабай учпасмын.

ЭСЕ (ар.) 1. мертебе, ирет. Планым ашат эки **есе**, Кырманьма береке (А. Осмонов). 2. өтм. тете, бирдей. Өз акысын жедирген — **өлгөнгө эсе** (макал). 3. өтм. өтөлгө. **Эсесин** чыгаруу.

ЭСЕП (ар.) 1. сан, санап. **Эселек** кыргыз бургутун, **Эсебин** алам бул журттун («Манас»). 2. өтм. отчёт, иштиң жообун берүү. 3. эсеп окуусу, арифметика. Үйгө берилген **эсепти** чыгаруу. 4. өтм. жаза, азап. Сууруп алып өлкөсүн, Кара ташка чабайын, **Эсебин** минтип табайын («Семетей»).

ЭСЕККОР (ар.-пр.) өтм. ач көз, зыкым, катуу баш, битекарын. **Эсеккор** кишинин колунан тыйын чыгуу кыйын («Чалкан»).

ЭСЕП-КЫСАП (ар.) санап, санао, сан менен жыйынтыктоо. Бухгалтериянын алгачкы **эсеп-кысабы** боюнча ар бир эмгек күнүгө ки жарым килодон эгин бөлөт экен (Ж. Малянов).

ЭСИЛ, АСЫЛ (ар.) ыйык, аялуу, таза. **Эсил** жан сени шор жасып, Келе жатам пияда (Токтогул).

ЭС-УЧ (кырг.-пр.) акыл-эс. — Токто! Арам өлгүр, союп салам! — **эп, эс-учун** жыя албай жинденген Танабай камчы менен жоргонду умшукка берип-берип алды (Ч. Айтматов).

ЭТИБАР (ар.) көңүл буруу, капарга алуу. Мен бул ишти анча **тибар** кылбапмын (сүйл.).

ЭТИМАЛ (ар.) мүмкүн, балким. Бала жетип келип кабар бересе, арка жолдон машине-дүкөн келдиби, жокпу, үйдөгүлөр туйай калышы да **этимал** (Ч. Айтматов); ыктымал менен бирдей.

ЭТИЯТ (ар.) сактык, сак болуу. Мурун кашкөй камынып, Жаанан душман табылып, **Этият** болуп, баласын Карап турган саялып (Тоголок Молдо).

ЭЧ (пр.) такыр, түк. **Эч** бир адам көрбөсүн, Бул сыяктуу жарды (Токтогул).

ЭШЕН (пр.) дин. ислам дининде: 1. такыбалык агымынын башкысы. 2. ислам динин таратуучу. **Эшен** муруттары менен чогулуп кир чалган. Анжияндын кырк **эшен**, Кырк **эшенге** барды эми («Манас»). Эл ичинде кыдырган **Эшен** болот дечү эле. Элден алп албаса, Кесел болот дечү эле (Токтогул). Динге балбан Үр-

бүнүн **Эшендиги** белгилүү. Тилди жүйрүк сүйлөгөн, Чечендиги белгилүү («Манас»).

Я

Я ПИРИМ (пр.) ой, колдоочум! Апыртмасы жок чыгар — жаш чагында ошол матоо ташты өзү эле «я, пирим!» деп чөгөрүлгөн төөнүн комуна салчу экен (Ч. Айтматов).

ЯГНИ (ар.) башкача айтканда. **Ягни** бул кызылды алты үлүшкө бөлөбүз. Албетте, менден алган үрөнчүөрдү алды менен маңдайынан чыгарып коёбуз (К. Жантөшев).

ЯКИ (пр.) башкача айтканда. Маданиятка жаныдан кадам басып келе жаткан улуттун басма сөзү **яки** кезити болот («Эркин-Тоо»).

ЯХНА (пр.) суутулган, муздатылган. Жатсаң жамбаш талыбас, Атлас, жибек, шайы бар. Тамагыңды жибитет, Асал кошкон майы бар. Суусунуңду кандырат, Сууткан **яхна** чайы бар (Барпы).

ЭРЕШЕН (ир.) 1. жаркын, жаркырак. 2. чыгаан, көрүнүктүү. Эр Манаска келгени Эрешен тартып эр болдук, Эр улан менен тең болдук («Манас»); орошон менен бирдей.

ЭРИШ БУЗУУ (кырг., эск.) ыйык салтты бузуу; кайыңдуу кызды же никелүү келинди ала качуу. Менин жайым сураган: Темиркандын кызымын. Эриш бузган, эр сайган, Эмгектүү жандын өзүмү («Манас»). Эрднн эри майтарат, Эриш бузган жоо мизин (Токтогул). Эриш бузуш башталды, Түндүк, бакан, каскакка Шуушан темир ашталды (Тоголок Молдо).

ЭРМЕ ЧӨЛ (ир.-кырг.) какшыган талаа. Ээн талаа, эрме чөлдө жоголгон ботосун издеп жер кезген инген. Ботосун издеп боздогон инген (Ч. Айтматов). Кулундуу бээ минип, талкан теңденет. Ээн талаа, эрме чөл. Акылман бээсин саап, канжыгасындагы чаначына кымыз ачытып, талкандан себелеп ичип кете берет (Ш. Садыбакасов).

ЭРӨӨЛ (кырг., эск.) 1. жекеме-жеке чыгуу. Эрөөлгө чыгып эрендер, Эки экиден урушту («Манас»). 2. чалгын. Эрөөлгө чыгып эрендер, Бууланды минген берендер («Манас»).

ЭР СЫНАР кургак чөлдө жашоочу кучкачтын бир түрү. Өзүм чымчык болсом да, Мен эр сынар кучкачмын. Адам деген кыраанды, Бир сынабай учпасмын.

ЭСЕ (ар.) 1. мертебе, ирет. Планым ашат эки эсе, Кыргызманма береке (А. Осмонов). 2. өтм. тете, бирдей. Өз акысын жедирген — өлгөнгө эсе (макал). 3. өтм. өтөлгө. Эсесин чыгаруу.

ЭСЕП (ар.) 1. сан, санак. Эселек кыргыз бурттуун, Эсебин алам бул журттун («Манас»). 2. өтм. отчёт, иштин жообун берүү. 3. эсеп окуусу, арифметика. Үйгө берилген эсепти чыгаруу. 4. өтм. жаза, азап. Сууруп алып өпкөсүн, Кара ташка чабайын, Эсебин минтип табайын («Семетей»).

ЭСЕПКОР (ар.-ир.) өтм. ач көз, зыкым, катуу баш, битекарын. Эсепкор кишинин колунан тыйын чыгуу кыйын («Чалкан»).

ЭСЕП-КЫСАП (ар.) санак, санао, сан менен жыйынтыктоо. Бухгалтериянын алгачкы эсеп-кысабы боюнча ар бир эмгек күнгө эки жарым килодон эгин бөлөт экен (Ж. Мавлянов).

ЭСИЛ, АСЫЛ (ар.) ыйык, аялуу, таза. Эсил жан сени шор басып, Келе жатам пияда (Токтогул).

ЭС-УЧ (кырг.-ир.) акыл-эс. — Токто! Арам өлгүр, союп салам! — деп, эс-учун жыя албай жинденген Танабай камчы менен жоргону тумшукка берип-берип алды (Ч. Айтматов).

ЭТИБАР (ар.) көңүл буруу, капарга алуу. Мен бул ишти анча этибар кылбапмын (сүйл.).

ЭТИМАЛ (ар.) мүмкүн, балким. Бала жетип келип кабар бербесе, арка жолдон машине-дүкөн келдиби, жокпу, үйдөгүлөр туйбай калышы да этимал (Ч. Айтматов); ыктымал менен бирдей.

ЭТИЯТ (ар.) сактык, сак болуу. Мурун кашкөй камынып, Жанынан душман табылып, Этият болуп, баласын Карап турган сабылып (Тоголок Молдо).

ЭЧ (ир.) такыр, тук. Эч бир адам көрбөсүн, Бул сыяктуу жабырды (Токтогул).

ЭШЕН (ир.) дин. ислам дининде: 1. такыбалык агымынын башчысы. 2. ислам динин таратуучу. Эшен муруттары менен чогулуп экир чалган. Анжияндын кырк эшен, Кырк эшенге барды эми («Манас»). Эл ичинде кыдырган Эшен болот дечү эле. Элден алдап албаса, Кесел болот дечү эле (Токтогул). Динге балбан Үр-

бүнүн Эшендиги белгилүү. Тилди жүйрүк сүйлөгөн, Чечендиги белгилүү («Манас»).

Я

Я ПИРИМ (ир.) ой, колдоочум! Апыртмасы жок чыгар — жаш чагында ошол матоо ташты өзү эле «я, пирим!» деп чөгөрүлгөн төөнүн комуна салчу экен (Ч. Айтматов).

ЯГНИ (ар.) башкача айтканда. Ягин бул кызылды алты үлүшкө бөлөбүз. Албетте, менден алган үрөнүпөрдү алды менен маңдайынан чыгарып коёбуз (К. Жантөшев).

ЯКИ (ир.) башкача айтканда. Маданиятка жапыдан кадам басып келе жаткан улуттун басма сөзү яки кезиги болот («Эркин-Тоо»).

ЯХНА (ир.) суутулган, муздатылган. Жатсаң жамбаш талыбас, Атлас, жибек, шайы бар. Тамагыңды жибитет, Асал кошкон майы бар. Суусуңдуу кандырат, Сууткан яхна чайы бар (Барпы).

**ЧЫГАРМАЛАРЫНАН МИСАЛДАР АЛЫНГАН
АВТОРЛОРДУН ТИЗМЕСИ**

- Абакиров А. Айыл таңы. — Фр.: Кыргызстан, 1969.
 Абдиева Т. Алай күндөлдүгү. — Фр.: Кыргызстан, 1982.
 Абдукаримов М. Жашагым келет. — Фр.: Кыргызмамбас, 1960; Жол башы. — Фр.: Мектеп, 1970.
 Абдуканов У. Майдан. — Фр.: Кыргызстан, 1960.
 Абдыкеримов М. Турмуш жана күрөш. — Фр.: Кыргызмамбас, 1937.
 Абдыраманов Ш. Жашыл аалам. — Фр.: Мектеп, 1982; Дыйкан-дар. — Фр.: Кыргызстан, 1977; Гүлазык. — Фр.: Кыргызстан, 1976.
 Айтматов Ч. Гүлсарат. Фр.: — Кыргызстан, 1978; Обон — Фр.: Кыргызмамбас, 1959.
 Айтымбетов О. Аңыз жыты. — Фр. Кыргызстан, 1978; Кызыл өрүк. — Фр.: Мектеп, 1980.
 Акиев К. Тандалган чыгармаларынын бир томдук жыйнагы. — Фр.: Кыргызстан, 1972.
 Акматалиев А. Кыргыздын кол өнөрчүлөрү. — Фр.: Кыргызстан, 1975; Боз үй. — Фр.: Кыргызстан, 1982.
 Акматов К. Мезгил. — Фр.: Кыргызстан, 1979.
 Алыбаев Ж. Баягы эле Бекниш. — Фр.: Кыргызстан, 1974; Күлкү аралаш күйдүргү. — Фр.: Кыргызстан, 1982.
 Алыкулов Б. Тандалган чыгармалар (түз.: Т. Байзаков, Ж. Эгембердиев). — Фр.: Кыргызмамбас, 1955.
 Алымов Б. Акылдын кени. — Фр.: 1967.
 Атамкулов Н. Менин тааныштарым. — Фр.: Кыргызстан, 1984.
 Базарбаев Б. Дилдеги ырлар. — Фр.: Мектеп, 1972.
 Байжиев М. Адашкан адам. — Фр.: Мектеп, 1974; Ар бир үйдө майрам. — Фр.: Кыргызстан, 1980.
 Байзаков Т. Ыр башат. — Фр.: Кыргызстан, 1977.
 Байтемиров Н. Турмуш элеги. — Фр.: Кыргызстан, 1972.
 Бапаев Х. Тамсил сыры. — Фр.: Мектеп, 1974.
 Баялинов К. Чыгармаларынын эки томдук жыйнагы. — Фр.: Кыргызстан, 1970.
 Бейшеналиев Ш. Даңка жараша жүк. — Фр.: Кыргызстан, 1973; Тандалган чыгармалар — Фр.: Кыргызстан, 1978.
 Бектенов З., Мусни Ю. Кыргыздын элдик оюндары. — Фр.: Кыргызстан, 1978.
 Бердибаев А. Тандалган чыгармалар. — Фр.: Кыргызстан, 1966.
 Бобулов К. Түштүк кызы. — Фр.: Кыргызмамбас, 1962.
 Борбиев Э. Мала күндүн батышы. — Фр.: Кыргызстан, 1983.

- Бороңчиев Ы. Ырлар жыйнагы. — Фр.: Кыргызмамбас, 1949.
 Бөкөнбаев Ж. Чыгармалар. т. 1—2. — Фр.: — Казан: Кыргызмамбас, 1950, 1954.
 Бөлөбалаев О. Тандалган чыгармалар. — Фр.: Кыргызстан, 1974.
 Бөрүбаев Т. Кыргыз тамак-ашы. — Фр.: Кыргызстан, 1976.
 Буларкжиева М. Өмүр жазы. — Фр.: Мектеп, 1973.
 Данкеев Ө. Кызыл аска. — Фр.: Кыргызстан, 1979; Көз ирмемдеги өмүр. Фр.: Мектеп, 1981.
 Дегенбаева А. Кызыл мончок. — Фр.: Кыргызстан, 1972.
 Досуев К. Ырлар жана айтыштар. — Фр.: Кыргызстан, 1971.
 Жамгырчинов Б. Кыргыз ССРинин тарыхы. — Фр.: Мектеп, 1983.
 Жангазиев М. Тилектештер. — Фр.: Мектеп, 1966.
 Жантөшев К. Тандалган чыгармалар. т. 1—2. — Фр.: Кыргызстан, 1972.
 Жеңижок. Түз.: А. Жусупбеков. — Фр.: Кыргызстан, 1982.
 Жигитов С. Күн тууду. — Фр.: Мектеп, 1977; Ыймандай сырм менин. — Фр.: Мектеп, 1971.
 Жусупбаев К. Күн автопортретин тартып бүтө элек. — Фр.: Кыргызстан, 1967; Толубай сынчы. — Фр.: Кыргызстан, 1981.
 Жусуев С. Тандалмалар. — Фр.: Мектеп, 1975.
 Жусупов К. Кан жолдогу ойлор. — Фр.: Кыргызстан, 1982; Жүрөгүм менин тоолордо. — Фр.: Кыргызстан, 1972.
 Жутаев А. Ленин кошогу. — Фр.: Кыргызстан, 1980; Нур заман. — Фр.: Кыргызстан, 1975.
 Иманкулов Ч. Буудан. — Фр.: Кыргызстан, 1980; Нур заман. — Фр.: Кыргызмамбас, 1955.
 Каннов К. Атай. — Фр.: Кыргызстан, 1969; Тандалган чыгармалар. — Фр.: Кыргызстан, 1976.
 Каралаев С. Канаттуу куштар. — Фр.: Кыргызокуупедмамбас, 1955; Тулпарлар. — Фр.: Мектеп, 1982.
 Карасаев Х. Накул сөздөр. — Фр.: Кыргызстан, 1982.
 Карачев С. Эрик таңында. — Фр.: Кыргызстан, 1967.
 Карымбаев К. Эл казынасы. — Фр.: Кыргызстан, 1981.
 Касымбеков Т. Сынган кылыч. — Фр.: Кыргызстан, 1971; Жетилген курак. — Фр.: Мектеп, 1976.
 Көчкөнов О. Эрөөл талаа. — Фр.: Мектеп, 1981.
 Күлүмбаев Ө. Бийик дабандар. — Фр.: Кыргызстан, 1980.
 Күмүшалиев К. Таалай курманы. — Фр.: Кыргызмамбас, 1958.
 Мавлянов Ж. Нап. — Фр.: Кыргызстан, 1973; Келе колунду. — Фр.: Мектеп, 1969; Бийиктик. — Фр.: Кыргызмамбас, 1954.
 Маликов К. Тандалган ырлар. — Фр.: Кыргызстан, 1976.
 Мамытов Ж. Мезгилдин элеси. — Фр.: Кыргызстан, 1976.
 Матисаков А. Дандыр. — Фр.: Мектеп, 1983.
 Медетов Ж. Давагер. — Фр.: Мектеп, 1978.
 Мишнев Т. Махабат менен коштошуу. — Фр.: Кыргызстан, 1968.
 Мукамбаев Ж. Эне-нур. — Фр.: Мектеп, 1983; Эл ичи — өнөр кенч. — Фр.: Кыргызстан, 1982.
 Осмонов А. Чыгармалар жыйнагынын үч томдугу. — Фр.: Кыргызстан, 1984.
 Өмүралиев Б. Жаңырык. — Фр.: Кыргызстан, 1979.
 Өмүралиев С. Кызыл кырчы. — Фр.: Мектеп, 1973.
 Өмүрбаев С. Бороондуу күндөр. — Фр.: Кыргызстан, 1972; Телегей. — Фр.: Кыргызстан, 1974.
 Өмүрканов А. Мөлтүр сезим. — Фр.: Кыргызстан, 1973.
 Садыбакасов Ш. Кең дүйнө. — Фр.: Кыргызстан, 1976.

- Сактанов К. Адат азабы. — Фр.: Мектеп, 1978.
 Сарногоев Б. Тандалган чыгармалар. — Фр.: Кыргызстан, 1974.
 Сартон Б. Ааламда адашкандар. — Фр.: Кыргызстан, 1974.
 Саспаев А. Майда толкундар. — Фр.: Мектеп, 1970.
 Сасыкбаев С. Түпкүрлөгү нур. — Фр.: Кыргызстан, 1967.
 Сейталиев М. Колукту. — Фр.: Кыргызстан, 1968.
 Стамов А. Чүй дастандары. — Фр.: Кыргызстан, 1978.
 Сулайманов И. Повесттер. — Фр.: Кыргызстан, 1982.
 Султанов О. Улуу дайра. — Фр.: Мектеп, 1972.
 Сыдыкбеков Т. Биздин замандын кишилери. — Фр.: Кыргызмам-
 бас, 1948; Жол. — Фр.: Мектеп, 1982; Мезгил сабактары. — Фр.:
 Кыргызстан, 1982; Курбулар. — Фр.: Мектеп, 1977.
 Табалдиев А. Салт жөнүндө ой. — Фр.: Кыргызстан, 1965.
 Ташбаев К. Кыргыз тоолору. — Фр.: Кыргызстан, 1969.
 Текинаев А. Аппак кар. — Фр.: Кыргызстан, 1977.
 Термечиков Ш. Тандалган чыгармалар (түз.: Ж. Таштемиров). —
 Фр.: Кыргызмамбас, 1964.
 Тоголок Молдо (Байымбет Абдыракманов). Чыгармаларынын эки
 томдук жыйнагы. т. 1—2. — Фр.: Кыргызстан, 1970.
 Токомбаев А. Тандалган чыгармаларынын үч томдук жыйнагы.
 т. 1—3. — Фр.: Кыргызстан, 1972—1973.
 Токтогул. Чыгармаларынын эки томдук жыйнагы. — Фр.: Кыргыз-
 стан, 1964.
 Токтомушев А. Ак Мөөр. — Фр.: Кыргызстан, 1971.
 Токтогулов А. Ибарат. — Фр.: Кыргызстан, 1980.
 Турсуналиев М. Чапанбай. — Фр.: Кыргызстан, 1973.
 Турусбеков Ж. Тандалган ырлар. — Фр.: Кыргызмамбас, 1935.
 Тыныбеков А. Асан менен Жамал. — Фр.: Кыргызстан, 1964.
 Убукеев А. Чыр дөбө. — Фр.: Кыргызстан, 1967; Ак була. — Фр.:
 Кыргызстан, 1972.
 Үмөталиев Т. Эмгек гүлү. — Фр.: Кыргызмамбас, 1954.
 Үмөталиев Ш. Турмуш тузагы. — Фр.: Кыргызстан, 1979.
 Үсөнбаев А. Тандалган чыгармаларынын жыйнагы. — Фр.: Кыргыз-
 мамбас, 1960.
 Чоробаев А. Тандалган чыгармалар. — Фр.: Кыргызстан, 1976.
 Шабданбаев Т. Тандалган чыгармалар. — Фр.: Кыргызстан, 1969.
 Шайбеков Ысак. Тандалган чыгармалар. — Фр.: Кыргызстан, 1980.
 Шамей Токтобай уулу. Кыргыз көлү. — Фр.: Кыргызстан, 1978.
 Шимеев С. Жаным менен. — Фр.: Кыргызстан, 1971.
 Шүкүрбеков Р. Тандалган ырлар. — Фр.: Кыргызмамбас, 1963.
 Элебаев М. Узак жол. — Фр.: Кыргызстан, 1981.
 Эралiev С. Тандалган чыгармалар. — Фр.: Кыргызстан, 1981.
 Эшмамбет. Эшмамбет жөнүндө. Эл ырчылары. — Фр.: Кыргыз-
 стан, 1981.

**СӨЗДҮКТӨ ШИЛТЕМЕ БЕРИЛГЕН (МИСАЛ АЛЫНГАН)
 ЧЫГАРМАЛАРДЫН, ЖЫПНАКТАРДЫН, КИТЕПТЕРДИН,
 ГАЗЕТА, ЖУРНАЛДАРДЫН ТИЗМЕСИ**

- Акылдын кени элде (түз.: Б. Алымов, Ш. Адиев). — Фр.: Мектеп,
 1967.
 Ала-Тоо (журналы).
 Ала-Тоо тацыйыт (түз.: Б. Алагушов). — Фр.: Кыргызстан, 1985.

- Апелдинин жоруктары (каторгон К. Укаев). — Фр.: Кыргызокуупед-
 мамбас, 1959.
 «Жаныл Мырза» (А. Чоробаевдин айтуусу б-ча). — Фр.: Кыргыз-
 мамбас, 1957.
 «Келейкан» (Токтогул менен Калыктын айтуусу б-ча). — Фр.: Кыр-
 гызстан, 1970.
 «Кошоктор» (1870-жылдан мурункулары). — Фр.: Кыргызмамбас,
 1928.
 «Курманбек» (айтуучу ж-а жазган К. Акиев). — Фр.: Кыргызмам-
 бас, 1938.
 Кыргыз адабиятынын очерктери (авт.: М. Богданова, Ө. Жакишев,
 Т. Саманчин, К. А. Рахматуллин). — Ф.: Кыргызмамбас, 1943.
 Кыргыз эл жомоктору (түз.: Б. Кебекова, А. Токомбаева). — Фр.:
 Кыргызстан, 1978.
 Кыргыз элинин макал жана лакаптары (түз.: Б. Керимжанова).
 — Фр.: Кыргызмамбас, 1955.
 Кыргыз элинин санат-насыят жана терме ырлары (түз.: Т. Абды-
 ракунов). — Фр.: Илим, 1973.
 Кыргыз элинин сүйүү ырлары (түз.: А. Токомбаева). — Фр.: Кыр-
 гызстан, 1974.
 Кыргыз эл ырлары (түз. жана баш сөзүн жазган А. Токомба-
 ева). — Фр.: Кыргызстан, 1978.
 «Манас» т. 1—2. — Фр.: Кыргызмамбас, 1958.
 «Манас» (Сагымбай Орозбак уулунун варианты), т. 1—4. — Фр.:
 Кыргызстан, 1978—82.
 «Мендирман» (айтуучу Ырысмендиев Ш., түз.: Татыбеков М.). —
 Кыргыз ССР ЭКСинин алдындагы илим комитетинин басмасы, 1941.
 «Олжобай менен Кишимжан» (А. Үсөнбаевдин айтуусу б-ча). —
 Фр.: — Казан: Кыргызмамбас, 1940.
 «Сейтек». «Манас» эпосунун үчүнчү бөлүгү (кыскартылып бирик-
 тирилген вариант), 4-к. — Фр.: Кыргызмамбас, 1958.
 «Семетей». «Манас» эпосунун экинчи бөлүгү (кыскартылып бирик-
 тирилген вариант), 2-к. — Фр.: Кыргызмамбас, 1959.
 Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги эл ырлары (түз.: Т. Аб-
 дыракунов). — Фр.: Кыргызстан, 1974.
 Чалкан (журналы).
 «Эл ырчылары» (түз.: С. Кайыпов). — Фр.: Кыргызстан, 1981.
 Экин-Тоо (газетасы).
 «Эр Солтоной» (айткан ж-а жазган С. Абдраманов). — Фр.: Кыр-
 гызмамбас, 1959.
 «Эр Табылды» (айтуучу А. Тыныбеков). — Фр.: — Казан: Кыргы-
 мамбас, 1940.
 «Эр Төштүк» (айтуучу С. Каралаев). — Фр.: Мектеп, 1969.

**ПАЙДАЛАНЫЛГАН ИЛИМИЙ ЭМГЕКТЕРДИН ЖАНА
 СӨЗДҮКТӨРДҮН ТИЗМЕСИ**

- Арабско-русский словарь — М.: «Советская Энциклопедия», 1958.
 Ахматьев Р. Г. Общая лексика духовной культуры народов сред-
 него Поволжья. — М.: «Наука», 1981.
 Жизнь животных. 1—6 т., — М.: «Просвещение», 1968, 1971.

- История народов Узбекистана, т. 2.— Ташкент: Изд. АН УзССР, 1947.
 Карасаев Х. Орфографиялык сөздүк. — Фр.: Мектеп, 1966; Фр.:
 «Кыргыз Совет Энциклопедиясы» 1983.
 Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. — М.—Л.: Изд. АН
 СССР, 1952.
 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. — М.—Л.:
 Изд. АН СССР, 1951.
 Малов С. Е. Язык желтых уйгуров. — Алма-Ата: Изд. АН Каз. ССР,
 1957.
 Масальский В. И. Туркестанский край. — С.-Петербург: 1913.
 Махмуд Кашгари. Диван лугат-ит-түрк, индекс, 1—3.— Ташкент:
 Фан, 1967.
 Мирза Абдулла Гаффаров. Персидско-русский словарь, т. 1—2,
 1914—1927.
 Млекопитающие СССР. — М.: «Высш. школа», 1970.
 Монгольско-русский словарь. — М.: ГИС, 1957.
 Мукамбаев Ж. М. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү. —
 Фр.: «Илим», 1976.
 Персидско-русский словарь, т. 1—2, — М.: «Наука», 1970.
 Полный персидско-арабско-русский словарь (сост. подковник
 И. Д. Ягелло). — Ташкент: 1909.
 Птицы СССР. — М.: «Мысль», 1968.
 Рахимов Т. Р. Китайские элементы в современном уйгурском язы-
 ке. — М.: «Наука», 1970.
 Русско-калмыцкий словарь. — М.: «Советская Энциклопедия», 1940.
 Русско-киргизский словарь. — М.: «Советская Энциклопедия», 1957.
 Уйгурско-русский словарь. — М.: «Советская Энциклопедия», 1968.
 Юдахин К. К. Киргизско-русский словарь. — М.: «Советская Энци-
 клопедия», 1940, 1965.
 Юнусов Б. М. Кыргыз тилинин диалектологиясы. — Фр.: «Мектеп»,
 1971.

ТИРКЕМЕ

(өздөштүрүүлөрдүн арабча жазылышын жана окулушун камтыйт)

A

аалам <i>ар.</i>	عالم	аләм
аалы, паал <i>ар.</i>	نعل	на'л
аалы жанап <i>ар.</i>		алиджанаб
аалым, аалим <i>ар.</i>	الم	алем
аамыят <i>ар.</i>	اهميت	әһәмийәт
аба I <i>ар.</i>	ابا	аба
аба II <i>ар.</i>	هوا	һәва
абад, абат <i>ир.</i>	آباد	абад
абаз <i>ар.</i>	هوس	һәвәс
абаз, аваз <i>ир.</i>	اواز	аваз
абайы <i>ар.</i>	آيایی	абан
абал I <i>ар.</i>	اوال	әввәл
абал II <i>ар.</i>	اهوال	әһвол
абдан <i>ир.</i>	ابدأ	әбәдән
абдесте, абдеште <i>ир.</i>	ابداست	абдәст (аб — суу, дәст — кол)
абжат <i>ар.</i>	ابجد	әбджәд
абжип <i>ар.</i>		әбджиб
абжир, абжөр <i>ир.</i>	ابجر	әбжир
абзал <i>ир.</i>	ابزار	әбзар
абзел I <i>ар.</i>	افضل	әфзәл
абзел II <i>ир.</i>	افضل	әфзәл
абзә көвсар, абыз көө- сар <i>ар.</i>		хоуз көвсар (хоуз — ку- дук, көвсар — соолгус)
абий <i>ар.</i>	آبي	аби (аби — суу сымал)

абире <i>ир.</i>	آبرو	аб-ру (аб — суу, ру — жүз, бет)
абла, авла <i>ир.</i>	اولى	эввали
абли <i>ир.</i>	حولى	ноули
аброй, абруй <i>ир.</i>	ابرو	аб-ру (аб — суу, ру — бет, жүз)
абу <i>ир.</i>	ابر	эбр
абу замзам <i>ир.-ар.</i>	آب زمزم	аб зэмзэм (аб — суу, зэмзэм — Мекедеги кудук)
абуз, абыз <i>ир.</i>		хоуз
абуу <i>ар.</i>	افرا	эфова
абыгер <i>ир.</i>	افكار	эфгар
аваз I <i>ир.</i>	آواز	аваз
аваз II <i>ир.</i>	آوازی	авазе
аваз III <i>ир.</i>	هوس	һэвэс
авазгөй <i>ир.</i>	هوسكار	һэвэскэр
авам <i>ар.</i>	عوام	эвам
авжи <i>ар.</i>	حوايچ	һэвайедж
авлад <i>ар.</i>	اولاد	аулад
агар <i>ар.</i>	احمر	эһмэр же эсфэр
агат, агет <i>ир.</i>	اقطاع	эггта
агзам <i>ар.</i>	اعظم	э'ээм
агузу, агузу <i>биллаа-хи ар.</i>	اعوز بالله	э'озу биллаһи
ада, адаа <i>ар.</i>	ادا	эда
адабат <i>ар.</i>	عداوت	эдавэт
адабий <i>ар.-ир.</i>	ادبي	эдэби
адабият <i>ар.</i>	ادبيات	эдэбийат
адам <i>ар.</i>	آدم	эдэм
адам заада, адамзат <i>ар.-ир.</i>	آدموزاد	эдэми-зад
адам ноо <i>ар.</i>	ادم نوع	эдэм ноу (адам + ноу — тукум)
адам I <i>ар.</i>	عادت	эдэт
адат II <i>ар.</i>	عدد	эдэд

адеп <i>ар.</i>	ادب	эдаб
адеп-ахлак <i>ар.</i>	ادب اخلاق	эдэб эхлаг (эдэб — сылыктык, эхлаг — жүрүм)
ади <i>ар.</i>	حد	һэдд
адие <i>ар.</i>	هديه	хэдийе
адил, адыл <i>ар.</i>	عادل	адел
адилет <i>ар.</i>	عدالت	адалат
адирес <i>ир.</i>	آدرس	адрес
адис II <i>ар.</i>	حدث	һэдс
адиса <i>ар.</i>	حدثه	һадесе
адмирал <i>ар.</i>		амер элбейри
адый <i>ар.</i>	خاده	хадэ
аелмет <i>ар.-ир.</i>	عيا لمتد	эйалманд
ажаан <i>ир.</i>	جان	ажаан
ажайып I <i>ар.</i>	عجايب	эджайеб
ажайып II <i>ар.</i>	عزاييم	эзайем
ажайыпкана <i>ар.-ир.</i>	عجايب خانه	эджайебхана (эджайеб — укмуштуу, хана — үй)
ажал <i>ар.</i>	آجال	аджал
ажап <i>ар.</i>	عجب	эджэб
ажап-айран <i>ар.</i>	عجب حيران	эджэб һайран (эджэб — укмуш, һайран — таң болуу)
ажар аспат <i>ар.</i>	الحجر الاسود	элһэджэр элла эсвэд (һэджэр — таш, эсвэд — кара дин)
ажат <i>ар.</i>	حاجت	һаджэт
ажаткана <i>ар.-ир.</i>	حاجت خانه	һаджэт-хана (һаджэт — зарыл, хана — үй)
ажы <i>ар.</i>	حاجى پدل	һадджи бэдэл
ажыдаар, аждаар <i>ир.</i>	اژدها	эжләһа
ажына <i>ар.</i>	اجنه	эдженне, дженн
аза I <i>ар.</i>	عزا	эза
аза II <i>ар.</i>		э'за
азаада, азада <i>ир.</i>	ازاده	азэде

АЗАДАР

азадар <i>ар.-ир.</i>	عزادان	эза-дар (эза — кайгы, -дар — луу)
азайым <i>ар.</i>	عزایم	эзайем
азал <i>ар.</i>	ازل	эзэл
азамат <i>ар.</i>	عظمت	эзэмэт
азан <i>ар.</i>	اذان	эзан
азанкеш <i>ар.-ир.</i>	اذانکش	эзанкэш (эзан — чакыруу, кэш — тартуу)
азап <i>ар.</i>	عذب	эзэб
азар I <i>ир.</i>	آزار	азар
азар II <i>ар.</i>		азар
азар түмөн <i>ир.</i>	هزار تومان	һэзар туман (һэзар — миң, туман — түмөн)
азат <i>ир.</i>	آزاد	азад
азбарай <i>ир.</i>	از برای	азбэрайе
азезил <i>ар.</i>		һэзил
азет <i>ар.</i>	اذیت	ээйэт
азиз I <i>ар.</i>	عزیز	эзиз
азиз II <i>ар.</i>	عاجز	ажез
азил <i>ир.</i>	هزال	һэззал
азилкеш <i>ир.</i>	هزالکش	һэзл — кэш (һэзл — тама-ша, кэш — тартуу)
азим <i>ар.</i>	عظیم	эзим
азирейил <i>ар.</i>	عزرائیل	эзраил
азирет <i>ар.</i>		һазрет
азыр I <i>ар.</i>	خذر	һэзэр
азыр II <i>ар.</i>	حاضر	һазер
айа <i>ар.</i>	حیا	һейа, һае
айбан <i>ар.</i>	حيوان	һейван
айбанат <i>ар.</i>	حيوانات	һейванат
айбат I <i>ар.</i>	هيبت	һейбэт
айван <i>ир.</i>	ايوان	эйван
айванча <i>ир.</i>	ايوانچه	эйван чэ (эйван — сере + -ча)
айдар II <i>ар.</i>	حيدر	һейдэр

айкөл <i>ар.</i>	هیکل	һейкэл
айла <i>ар.</i>	حیله	һиле
айла-амал <i>ар.</i>	حیله عمل	һиле эмэл
айлакер <i>ар.-ир.</i>	حیله کر	һилегэр (һиле — амал, гэр — иш)
айлакеш <i>ар.-ир.</i>	حیله کش	һилекэш (һиле — амал, кэш — тартуу)
айна <i>ир.</i>	آئینه	анне
айнек <i>ар.</i>	عینک	эйнек
айран <i>ар.</i>	حيوان	һейран
айран-азыр <i>ар.</i>	حيوان حذر	һайран һэзэр (һайран — таң калуу, һэзэр — сак)
айса <i>ар.</i>	هچین	һаджин
айт <i>ар.</i>	عید	эйд, ид
айыз <i>ар.</i>	حیضی	һейз
айыла <i>ар.</i>	عائله	аэле
айын <i>ар.</i>	عین	эйн, айн
айып <i>ар.</i>	عیب	эйб
айыпкер <i>ар.-ир.</i>	عیبکار	эйбкар (эйб — жаза, кар — тартуу)
айыш-ашрет <i>ар.</i>	عیش و عشرت	эйш-о-эшрэт
ак II <i>ар.</i>	عاق	ағ
ак III <i>ар.</i>	حق	һағғ
ак IV <i>ар.</i>	حق	һағғ
ак безерген <i>ар.-ир.</i>	حق بازگان	һағғ базэрган (һағғ — чыныгы, базэрган — соодагер)
ак керим <i>ар.</i>	حق کریم	һағғ кэрим
ак көрпө жайыл <i>ар.-ир.</i>	حق عرفازن	һағғ орф зэн (һағғ — чыныгы, орф — жүрүм, зэн — аял)
ак нике <i>ар.</i>	حق نکاح	һағғ некаһ (һағғ — чыныгы, некаһ — кошулуу)
ак расул <i>ар.</i>	حق رسول	һағғ расул (һағғ — чыныгы, расул — өкүл)
ак таала <i>ар.</i>	حق تعالی	һағғ тээли (һағғ — чыныгы, тээли — жогорку)
ак уруу <i>ар.-кырг.</i>	حق	һағғ (һағғ — чыныгы, уруу — кыйкыруу, кайталоо)

АК ШАРЫЯТ

ак шарыят <i>ар.</i>	حَقُّ شَرِيْعَت	həff шәрият (həff — чыныгы, шәрият — закон)
акарат <i>ар.</i>	حَقَارَت	həfəрэт
акак <i>ар.</i>	عَقِيْق	əғиғ
акбар <i>ар.</i>	اَكْبَر	əкбәр
акери <i>ар.</i>	اَكْرِي	əкри
аки I <i>ар.</i>	اَهْكِي	ahəки
аким I <i>ар.</i>	حَاكِم	həкем
аким II <i>ар.</i>	حَاكِم	həким
акмак <i>ар.</i>	حَاكِم	əһмәр
акраба <i>ар.</i>	اَحْمَق	əғреба
аксиат <i>ар.</i>	اَقْرَبَا	əғреба
акта <i>ар.</i>	عَكْسِيْهَت	əксейәт
акун <i>ар.</i>	اَخْتَن	axтән
акуш <i>ар.</i>	اَخُوْنَد	axунд
акшам <i>ар.</i>	تَقَاش	həғғаш
акы I <i>ар.</i>	اَقْشَام	arшам
акы II <i>ар.</i>	حَق	həғғ
акыбал, ахыбал <i>ар.</i>	حَق	həғғ
акыбет <i>ар.</i>	اَحْوَال	əһвал
акыйкат <i>ар.</i>	عَاقِبَت	əғебәт
акыл <i>ар.</i>	حَقِيْقَت	həғиғәт
акылга дыйкан <i>ар.-ар.</i>	عَقْل	əғл
акылман <i>ар.-ар.</i>	عَقْل كَادِهْمَان	əғл-э деһган (əғл — эс, деһган — эгинчи)
акылым <i>ар.</i>	عَقْل مَند	əғлмәнд (əғл-эс, мәнд — киши)
акыр, акыры <i>ар.</i>	اَقْلِيْم	əғлим
акыр <i>ар.</i>	اَخِيْر	axер
акыр заман <i>ар.</i>	اَحْوَر	axор
акырет <i>ар.</i>	اَخْرَزَامَان	axер зəман (axер — аягы, зəман — заман)
ал I <i>ар.</i>	اَخْرَت	axерәт
ал II <i>ар.</i>	حَال	həl
	حَل	həлл

ал-абал <i>ар.</i>	حَال اَحْوَال	həl-əһвал
ал-кубат <i>ар.</i>	حَال قُوْت	həl fəvvät
алаамат <i>ар.</i>	عِلَاكَت	əламат
ала барман <i>кырг.-ар.</i>	فَرْمَان	fəрман
алайыда, алейне <i>ар.</i>	عَلْحَدَه	əла-һедә
алака <i>ар.</i>	عَلْقَه	өлге
алакет <i>ар.</i>	عِلَاكَت	həлакәт
алал <i>ар.</i>	حَلَال	həллал
алам <i>ар.</i>	اَلْم	əләм
алам таракей <i>ар.</i>	اَلْم تَرَكَئِفَا	əлем тәрәкейфа
алап I <i>ар.</i>	عَلُو	əлоу
алап II <i>ар.</i>	عَلْف	əләф
алапай <i>ар.</i>	لَبِي	ләббей
алача <i>ар.</i>	اَلْبِي	əлиже
алба <i>ар.</i>	حَلْوَا	həлва
албаали <i>ар.</i>	اَلْوَالُو	əлубалу
албан, алман <i>ар.</i>	اَلْوَان	əлван
албетте <i>ар.</i>	اَلْبَتَّة	əлбәтте
алгоо <i>ар.</i>	اَلْغُو	əлгов
алда-жалда <i>ар.</i>	اَللّٰه يَاللّٰه	əллаһ йа əллоһ
алда кандай <i>ар.-кырг.</i>	اَلَا	əлла
алда неме <i>ар.-кырг.</i>	اَلَا	əлла
алдаяр <i>ар.-ар.</i>	اَللّٰه يَار	əллаһ йар (əллаһ — теңир, йар — жардам)
алдоо акпар <i>ар.</i>	اَللّٰه اَكْبَر	əллаһ əкбәр (əллаһ — теңир, əкбәр — жогору)
алдохума машира <i>ар.</i>	اَلْم نَشْرَخ	əләм нəшрəх
алдо уй! <i>ар.</i>	اَلْاِهِي	əләһи
алейкүм <i>ар.</i>	عَلَيْكُمْ	əлей-ком
алей салам <i>ар.</i>	عَلَيْهِ سَلَام	əлей-һе ос-салам (əлей-һе — сизге, ос-салам — тыңчтык)
алек II <i>ар.</i>	هَلَاك	həлак

алекет <i>ар.</i>	هلاکت	Һәлакәт
алеки салам <i>ар.</i>	عليکم السلام	Әлей-ком-ос-салам (әлей-ком — сизге, ос-салам — тынчтык)
алем <i>ир.</i>	الم	Әләм
али <i>ар.</i>	حاله	хале
алик <i>ар.</i>	عليکم	әлей-ком
алип <i>ар.</i>	الف	әлеф
алипбе, алиппе <i>ар.</i>	الفيا	әлеф-ба
алк <i>ар.</i>	حلق	Һәлр
алка <i>ар.</i>		Һәлге
алкак <i>ар.</i>	حلقة	Һәлгет
алкамду <i>ар.</i>	الحمد	Әлхәмду
алкамду лилла <i>ар.</i>	الحمد لله	Әлһәмд аллаһ (әлһәмд — мактор, аллаһ — кудай-га)
алкым <i>ар.</i>	حلقوم	Һолғым
алкыса <i>ар.</i>	التصه	әл-гессе
алла <i>ар.</i>	الله	әлләһ
алло акпар <i>ар.</i>	الله اكبر	әлләһ әкбәр (әлләһ — теңир, әкбәр — жого-ру)
алман <i>ар.</i>	الوان	әлван
альманах <i>ар.</i>	المنخ	әлмәнәх
алмурут <i>ир.</i>	الموزوت	алмурут
алмустанак <i>ар.</i>	الميثاق	алмисак
алча <i>ир.</i>	الوجه	алуче
амәдән <i>ир.</i>	همدان	Һәмәдан
амаки <i>ар.-ир.</i>	عمه کی	әмме-ки
амал I <i>ар.</i>	عمل	әмәл
амал II <i>ар.</i>	عامل	әмел
амал III <i>ар.</i>	حمل	Һәмәл
амалдар <i>ар.-ир.</i>	عملدار	әмәл-дари (әмәл — ман-сап, -дари — луу)
амалкеч <i>ар.-ир.</i>	عملکش	әмәл-кәш (әмәл — айла, кәш — тартуу)

амалкөй <i>ар.-ир.</i>	عمل گوی	әмәл-гуй (әмәл — айла, -гуй — луу)
амам <i>ир.</i>	حمام	Һәммам
аман <i>ар.</i>	امان	әман
аманат <i>ар.</i>	امانت	әманәт
амач <i>ир.</i>	آماج	амадж
амбар <i>ир.</i>	انبار	әмбар
амбура <i>ир.</i>	انبور	әмбура
амдуна <i>ир.</i>	حمدونه	хамдуна — мечни, май-мыл
амек <i>ир.</i>	عمك	амяк
амин <i>ар.</i>	امين	әмин
амир I <i>ар.</i>	آمين	әмер
амир II <i>ар.</i>	امر	әмр
амиран <i>ар.</i>	آمرانه	әмсране
амир лашкер <i>ар.-ир.</i>	آمر لشکر	амирләшкәр (амир — улук, лашкәр — черүү)
амляк <i>ар.</i>	املاك	эмлак
амлякдар <i>ар.-ир.</i>	املكدار	эмлак-дар (эмлак — са-лык, дар — эә)
амма I <i>ир.</i>	اما	әмма
амма II <i>ир.</i>	همه	Һәмме
ав <i>ир.</i>	هنگ	Һәнг
аваар <i>ар.</i>	انهار	әнһар
аналхак <i>ар.</i>	انالحق	әл-һәғғ
анар <i>ир.</i>	انار	әнәр
әнбия <i>ар.</i>	انبيا	әнбийя
әнвар <i>ар.</i>	آنور	ән-вәр
әндаба <i>ир.</i>	انداه	әндаве
әндаза <i>ир.</i>	اندازه	әндазе
әндаса <i>ар.</i>	هندسه	Һәндәссе
әнделек <i>ир.</i>	هندك	Һәндәләк
әнжам <i>ир.</i>	انجام	әнджема
әнжир <i>ир.</i>	انجير	әнджир

АНТКОР

анткор <i>кырг.-ир.</i>	انطخور	ант-хор (ант — касам, хор — ичүү)
анча <i>ир.</i>	آنچه	анче
ангеме <i>ир.</i>	هنكامه	һангаме
анги <i>ир.</i>	هنگي	һанг-и
ангире <i>ир.</i>	هنگار	һангар
апаз <i>ар.</i>	لفاظ	ләффаз
апак-шапак <i>ар.</i>	افق شفق	афәғ шәфәғ (афәғ — көк жээк, шәфәғ — күндүн кызыл нуру)
апат I <i>ар.</i>	وفات	вәфат
апат II <i>ар.</i>	آفت	афәт
апийим <i>ир.-ар.</i>	افيون	әфйун
апкеч, апкеш <i>ир.</i>	آبكش	аб-кәш (аб — суу, кәш — тартуу)
апсала, апсана I <i>ир.</i>	افسانه	әфсане
апсала II <i>ар.</i>	افسردگي	әфсордеги
апсун <i>ар.</i>	افسون	әфсун
апта <i>ир.</i>	هفته	һафте
аптабачы <i>ир.-кырг.</i>	آفتابه	афтабе (афтабе — кум-ган+чы)
аптама <i>ир.</i>	آفتابه	афтабе
аптал <i>ир.</i>	آفتاب	афтаб
апти башара <i>ир.</i>	افت بشره	әфт-и бәшаре (әфт-и — жүз, бет; бәшаре — ке-бете)
аптик, аптэк <i>ир.</i>	هفت يك	һафт — йәк (һафт — же-ти, йәк — бир)
апторой <i>ир.</i>	افت روى	әфт-и рой (әфт-и — бет, рой — жүз)
апуу <i>ар.</i>	عفو	әфв
апы I <i>ар.</i>		әф'и
апы II <i>ар.</i>	وفى	вәфи
апыз <i>ир.</i>	حافظ	һафез
ард <i>ир.</i>	آرد	ард
ар I <i>ар.</i>	عار	ар
ар II <i>ир.</i>	هن	һәр
ар дайым <i>ир.-ар.</i>	هر دائم	һәрдаэм

316

317

ар кыл <i>ир.</i>	هر خيلى	һәр хейли
ар-намыс <i>ар.-ир.</i>	عار ناموس	ар намус (ар — уят, на-мус — ар)
ар убакыт <i>ир.</i>	هر وقت	һәр вәгт
ираа <i>ир.</i>	اره	әрре
араба <i>ир.</i>	ارابه	әрабе
арабакеч <i>ар.-ир.</i>	ارابه كش	әрабе — кәш (әрабе+, кәш — тартуу)
ара-бечел <i>кырг.-ир.</i>	مچول	мәчүл
араз <i>ар.</i>	عرضه	әрзе
арак <i>ар.</i>	عرق	әрәғ (әрәк — тер)
араккана <i>ар.-ир.</i>	عرق خانه	әрәғ — хане (әрәғ — тер, хане — үй)
арак самын <i>ар.-ир.</i>	عرق صابون	әрәғ сабун (әрәғ — тер, сабун — кир жуууч)
аракет <i>ар.</i>	حرکت	һәрәкәт
аракеч <i>ар.-ир.</i>	عرق كش	әрәғ-кәш (әрәғ — тер, кәш — тартуу)
араккор <i>ар.-ир.</i>	عرق خور	әрәғ-хор (әрә — тер, хор — ичүүчү)
арам I <i>ир.</i>	آرام	арам
арам II <i>ар.</i>	حرام	һарам
арамзаа, арамзаада <i>ар.-ир.</i>	حرام زاده	һарам-заде (һарам — тес-кери, зааде — бала)
арампорос <i>ар.-ир.</i>	حرام پرست	һарам пәрәст (һарам — жыйылган, пәрәст — ууру-кески)
арампөвш <i>ар.</i>	حرام فاحش	һарам фаһеш (һарам — тескери, фаһеш — бу-зук)
арамн, арамний <i>ар.-ир.</i>	حرامى	һарамн
арапа <i>ар.</i>	عرفى	орфи
арасат, аразат <i>ар.</i>	عرصات	әрәсат
арбак <i>ар.</i>	ارواح	әрваһ
арбап <i>ар.</i>	ارباب	әрбаб
аргыч <i>ир.</i>	رقص	рәге
ардап <i>ир.</i>	اردابه	ард-абе (ард — ул, аб — суу)
арзан <i>ир.</i>	ارزان	әрзан
арзабас <i>ар.-ир.</i>	آرزوهوس	ар(e)зу һевәс

АРЗАБАС

АРИЕТ

арнет <i>ар.</i>	عاریت	арийэт
арийне <i>ир.</i>	هراينه	һер-айене
арин <i>ир.</i>	حریر	һарир
арип <i>ар.</i>	حروف	һоруф
аристе <i>ир.</i>	نارسیده	на-рәснде
арк <i>ир.</i>	ارك	әрк
аркен <i>ар.</i>	اركان	әркан
арман <i>ир.</i>	ارمان	әрман
арши агла <i>ар.</i>	عرشى اعلى	арши ә'ла (арши — асман, ә'ла — жогорку)
арыз <i>ар.</i>	عرض	әрз
арып дуба <i>ар.</i>	حروف دعا	хоруф доа (хоруф — тамга, доа — сыйынуу)
аса I <i>ар.</i>		аса
аса II <i>ар.</i>	عصا	әса
аса-муса <i>ар.</i>	عصا موسى	(әса — таяк, Муса — энчилүү ат)
асаба <i>ар.</i>	عصا به	әсабе
асабул жаннат <i>ар.</i>	اصحاب جنت	әһаб джәннат (әһаб — әә, жәннат — бейиш)
асан I <i>ир.</i>	آسان	асан
асан II <i>ар.</i>	حسن	һосн
асан кийгы <i>ар.-кырг.</i>	حسن	хәсән — энчилүү ат + кайгы
асан-үсөн <i>ар.</i>	حسن حسن	хәсән, һосн
асар, асер <i>ар.</i>	آثار	асар
асас, асаси <i>ар.</i>	اساس	әсас
асат <i>ар.</i>	اسد	әсәд
асел, асал <i>ар.</i>	عسل	әсәл
асип I <i>ар.</i>	حسب	хәсиб
асир, асыр <i>ар.</i>	عصر	әср
аспрет <i>ар.</i>		һәср-әт
аскер <i>ар.</i>	عسكر	әскәр
аския, өзкия <i>ар.</i>	اذكيا	әзкия
асман I <i>ир.</i>	آسمان	асман

318

319

асман III, аспан <i>ир.</i>	اصفاهان	Исфahan
аспап <i>ир.</i>	اسباب	асбаб
аспи <i>ир.</i>	اسب	әсп
аспиет <i>ар.</i>	حفاظت	һефазәт
ассалоому алейкум <i>ар.</i>	عسلام عليكم	салам-әлейком (салам — тынчтык, алейком — сага)
ассалооту жаназа <i>ар.</i>	صلوات جنازه	сәләват джәназе (сәләват — намаз, джәназе — өлүк)
аста <i>ир.</i>	آهسته	аһесте
астана <i>ир.</i>	آستانه	ас(е)тане
астапурулда, астакпурулда <i>ар.</i>	استغفر الله	әстегфәр аллаһ (әстегфәр — өкүнүү, аллаһ — кудай)
астайдил <i>ир.</i>	از تادل	аз те дил
астар <i>ир.</i>	آستر	астәр
асты, асти <i>ар.</i>	اصلا	әслән
асыл I <i>ар.</i>	اصل	әсл
асыл II <i>ар.</i>	اصلى	әсли
асыл III <i>ар.</i>	حاصل	һасел
асыл зат, асыл заада <i>ар.</i>	اصل زاده	әсл-заде
асылкеч <i>ир.</i>	هازل كش	һазл кәш (һазл — тама-ша, кәш — тартуу)
асыр <i>ар.</i>	عصر	әср
атаа <i>ар.</i>	عطا	әта
атам заманкы <i>ар.-ир.</i>	آدم زمان	адәм зәман (адәм — ба-йыркы, зәман — заман, доор)
атантай <i>ар.</i>	حاتم طاعى	һатем тағи (һатем — ысым, тағи — уруу)
аташ күрөк <i>ир.</i>	آتش كير	атәш-кир (атәш — от, кир — кармооч)
атлас II <i>ар.</i>	اطلس	әтләс
аттарчы <i>ар.-кырг.</i>	عطار	әттар-чы
атыр <i>ар.</i>	عطر	әтр
афенди <i>ир.</i>	افندی	афенди
афсун <i>ар.</i>	افسون	әфсун

АФСУН

АХЛАК

ахлак *ар.*
 ахыбал-ал *ар.*
 амар *ар.*
 ашкана *кырг.-ир.*
 ашкере *ир.*
 ашпоз *кырг.-ир.*
 ашула *ир.*
 ашура *ир.*
 ашык *ар.*
 ашык жар *ар.-ир.*
 ашына *ир.*
 аял I *ар.*
 аял II *ар.*
 аял зат *ар.-ир.*
 аялмет *ар.-ир.*
 аян I *ар.*
 аян II *ар.*
 аяр *ар.*
 аят *ар.*
 аят-адис *ар.*

اخلاق әхлак
 احوال حال өһвал-һал
 حشر һәш(ә)р
 آشخانه ашхане (аш — тамак, ха-
 не — үй)
 آشکارا ашкара
 آشپز аш-поз
 اشوله ашуле
 عاشورا ашура
 عشق эшг
 عشق يار эшг йар
 آشنا аш(е)на
 آيال аял
 عيال әйал
 عيال زاده әйал заде
 عيال مند әйал-мәнд
 عيان әйан
 حيان һайан
 عيارى әйяри
 آيات аят
 آيات حديث аят һәдис

Б

баа *ир.*
 баази *ар.*
 бааки *ар.*
 баам *ар.*
 баана II *ир.*
 баар I *ир.*
 баар II *ир.*
 баба *ар.*

بها бәһа
 بعضى бә'зи
 باقى бағи
 فهم фаһм
 بها نه бәһане
 بهره бәһре
 بهار бәһар
 بابا баба

320

321

баба дыйкан *ар.-ир.*
 багбан *ир.*
 багле *ар.*
 багымдат *ир.*
 багышта *ир.*
 бала, пада *ир.*
 бадам *ир.*
 бадана *ир.*
 бадирек *ир.*
 бадөөлөт *ир.*
 бадыраң *ир.*
 бадырапкана *ир.*
 бажы *ир.*
 бажыгер *ир.*
 базар *ир.*
 бай *ар.*
 байбача *кырг.-ир.*
 байда I *ир.*
 байда II *ар.*
 байт, бейт *ар.*
 байкери *кырг.-ир.*
 байкуш *ир.*
 байлукапа *кырг.-ир.*
 байма-бай *ир.*
 баймана *ир.*
 байналминал *ар.*
 байнек *ир.*
 байпак *ир.-кырг.*
 байтак, байтакты *ир.*

با با دهقان баба дһқан
 باغبان бағбан
 بعد бә'д
 بامداد бамдад
 بخشيد бәхшидән
 پاده паде
 بادام бадам
 باطني ба-тени
 بدرگ бәд-рәг
 بادولت ба-доуләт
 بدرنگ бадрәнг
 بدرفخانه бадрәфхане
 باج бадж
 باج گير (бадж — бажы,
 гир — кармооч)
 بازار базар
 بей бей
 باي بئچه (бай + бәчче —
 бала)
 پياده пийаде
 فائده фаәде
 بهشت бешһшт
 بايکار бай-кар (кар — иш)
 بي هوش би-һуш (би — -сыз, һуш
 — эс)
 خانه хане (байлу + хане — үй)
 پاي با پاي пай ба пай
 پيمانه пеймане
 بئین الملل бейн-ол меләл (бейн-ол
 — ара, меләл — улут-
 тар)
 پينگي пинәки
 پاي باغ пайпаг (пай — бут, паг —
 боо)
 پاي-(ع) تاخت (пай — аял,
 бут, тәхт — так)

БАВТАК

БАҢТЕШЕ

байтеше <i>ир.</i>	پای تیشه	пай-тише
байчеки <i>ир.</i>		пай чэнг (пай — бут, чэнг — бут кетмени)
байын <i>ар.</i>	پائی	банн
байыр I <i>ир.</i>	باهر	баһер
бак <i>ир.</i>	باغ	бағ
бак-таалай <i>ар.</i>	بخت طالع	бахт талиг (бахт — ба- кыт, талиг — таалай)
бакал I <i>ир.</i>	بقال	бәғғал
бакал II <i>ир.</i>	باخال	пахал
баканооз <i>ар.-ир.</i>	وقعه نوس	вәғ'ә невис (вәғ'ә — окуя, невис — жазуучу)
бакар <i>ар.</i>	بقر	бәгәр
бакбурчун <i>ир.</i>	فغفوری چین	фәғфури чин (фәғфури — фарфор, чин — кытай)
бакене <i>ир.</i>		пәкар
бактек <i>ир.</i>	فاخنه	фахтэ
бактөкөл <i>ар.</i>	بخت توکل	бәхт-тәвәккол (бәхт — бакыт, тәвәккол — то- бокөл)
бактыяр <i>ар.-ир.</i>	بختیار	бәхт(н) йар (бәхт — ке- шик, йар — жолдош)
бакубат, бакыбат <i>ир.-ар.</i>	به قوت	бә-говвәт (бә — күчтүү, говвәт — ал, кубат)
бакча <i>ир.</i>	باغچه	бағчә
бакчазар <i>ир.</i>	باغچزار	бағчә-зар (бағчә — бак, зар — мол)
бакыл <i>ар.</i>	بخل	бохл
бакыр <i>ар.</i>	فقير	фәғир
бакыт <i>ар.</i>	بخت	бәхт
бал III <i>ир.</i>	پالا — پالای	палай; пала
балаа <i>ар.</i>	بالا	бәла
балаагерден <i>ар.-ир.</i>	بالاگردان	бәлағәрдан
балагат, балакат <i>ар.</i>	بلاغت	бәлағәт
балак <i>ир.</i>	فلک	фәләк
балакана <i>ир.</i>	بالاخانه	бала хане
балакет <i>ар.</i>	فلاکت	фәлакәт

322

БАРБАНА

балан <i>ар.</i>	فلان	фолан
балан-бустан <i>ар.-ир.</i>	فلان بهستان	фолан беһман
баланча <i>ар.-ир.</i>	فلانچە	фолан + -чә
балант <i>ир.</i>	بلاند	бәланд
балбан <i>ир.</i>	پهلوان	пәһлеван
балнт <i>ир.</i>	پليد	пәлид
балнн, балким <i>ир.</i>	بلکه	бәлке
банд <i>ир.</i>	بند	бәнд — жип
бандуулу <i>кыт.-ар.</i>	بانگ طبل!	банг тәбл (банг — жар, жарыя, тәбл — дабыл, барабан)
банги <i>ир.</i>	بنگی	бәнги
бап I <i>ир.</i>	باب	баб
бап II <i>ар.</i>	باب، بواب	баб, эбвоб
бапа <i>ар.</i>	وفا	вәфа
бапнк <i>ир.</i>	پاپوک	попүк
бар <i>ар.</i>	جاری	бари
бара I <i>ир.</i>	پاره	паре
бара II <i>ир.</i>	پره	пәре
бара III <i>ир.</i>	بره	бәрре
бараат <i>ар.</i>	براعت	бәраәт
барабар <i>ир.</i>	برابر	бәрабәр
баразман <i>ир.</i>	برزبان	порзәбан
барайыз <i>ар.</i>	فرضی	фәрз (фәрз — барыздар)
барак I <i>ар.</i>	ورق	вәрәғ
баракат <i>ар.</i>	فراغت	фәрағәт
баракелде <i>ар.</i>	بارك الله!	барекә-ллаһ
баракор <i>ир.</i>	برخوار	пор-хар
барац I <i>ир.</i>	فرنگ	фәрәнг
барац II <i>ир.</i>	برک	бәрәк
барбана <i>ир.</i>	پروانه	пәрване

323

БАРБЕРЕКЕТ

324

барберекет <i>ир.-ар.</i>	پر برکت	пор бэрэкет
баргек <i>ир.</i>	برگ	бэргн
бардан <i>ир.</i>	باردان	бардан
бардан <i>ир.</i>	پردان	пордан
бардар <i>ир.</i>	باردار	бардар
бардигер <i>ир.</i>	بارديگر	бар-дигэр
барик <i>ир.</i>	برگ	бэрг
барк <i>ар.</i>	فرق	фэрг
барман <i>ар.</i>	فرمان	фэрман
барпаа <i>ир.</i>	پر پا(ی)	бэрпа
барпы <i>ир.</i>	پر بها	порбэһа
бархава <i>ир.-ар.</i>	پر هو	пор һэва
барыз, барз <i>ар.</i>	فرضی	фэрз
бас I <i>ир.</i>	پست	пэст
баса <i>ир.</i>	بسا	бэса
басажуп <i>ир.</i>	وسه جفت	воссежүфт (воссе — жу- муру, жуфт — экиден)
бастек I <i>ир.</i>		пасэнт
бастек II <i>ир.</i>		бэстэк
бат <i>ир.</i>	پت	пэт
бата <i>ар.</i>	فاتحه	фатехе
батакөй <i>ир.</i>	فاتحه كوی	фатехе — гой (фатехе — алкыш, тилек, гой — луу)
батамам <i>ир.-ар.</i>	باتمام	бэ-тэмам
батек <i>ир.</i>	پاتك	патек
баткерде <i>ир.</i>	بديردن	бэд-кэрдэн (бэд — жа- ман, кэрдэн — болду)
батпирек <i>ир.</i>	باد بادك	бадбадэк
батуба, батыба <i>ар.</i>	فتوا	фэтва
батыл I <i>ир.</i>	بادل	бадэл
батыл II <i>ар.</i>	باطل	батэл
батын <i>ар.</i>	بطن	бэтн
бахадур <i>ир.</i>	بهادر	бөһадор

325

БЕЙБАЗАР

бача <i>ир.</i>	بچه	бач(ч)е
бачагар <i>ир.</i>	بچه غر	бачегэр (баче — бала, гэр — бузук)
бачадан <i>ир.</i>	بچه دان	бачедан (баче — бала, дан — салгыч)
бачек <i>ир.</i>	بچك	бэчеки
бачикн <i>ир.</i>		бэчегонг
башаа <i>ир.</i>	پادشاه	пад (э) шэһ
башар <i>ир.</i>	بشری	бэшэри
баябан, биябан <i>ир.</i>	بيابان	бийабан (бий — жок, аб — суу, +ан)
баян I <i>ир.</i>	بيان	бэян
баян II <i>ар.</i>	بيان	бэян
баяналуу <i>ир.-кырг.</i>	بي نوا	бинэва (би нэва + луу)
баяндама <i>ир.</i>	بيبان نامه	бэян-наме (бэан — тү- шүндүрүү, наме — жа- зуу)
баяндос <i>ир.</i>	پای انداز	пайандаз (пай — бут, ан- даз — төшөө)
баят <i>ар.</i>	بيت	бэйт
беге <i>ир.</i>	بهي	бэһи
бегене <i>ир.</i>	بيگانه	бинганэ
беде <i>ир.</i>	بيده	бинде
беден <i>ир.</i>	بدن	бэдэн
бедөө <i>ир.</i>	بدوی	бэдэви
безе <i>ир.</i>	بزيك	бэзэк
безер <i>ир.</i>	بيزاري	бизари
безерген <i>ир.</i>	بازارگان	базарган
безмент <i>ир.</i>	بازار بند	базубэнд (базу — кары жиллек, бэнд — байлоо)
бей <i>ир.</i>	بي	би
бейдеп <i>ир.-ар.</i>	بي ادب	биадэб (би — -сыз, адэб — тартип)
бейакыл <i>ир.-ар.</i>	بي عقل	би агл (би — -сыз, агл — акыл)
бейал <i>ир.-ар.</i>	بي حال	би һал (би — -сыз, һал — ал)
бейар <i>ир.-ар.</i>	بي عار	биар
бейбазар <i>ир.</i>	بي بازار	бибазар (би — -сыз, ба- зар — базар)

БЕЙБАК

бейбак I *ир.*
 бейбак II *ир.-ар.*
 бейбереке *ир.-ар.*
 бей-бечера *ир.*
 бейгам, бейкам *ир.*
 бейгүнөө, бейкүнөө *ир.-ар.*
 бейдаарат *ир.-ар.*
 бейдарман *ир.*
 бейдарт *ир.*
 бейжай *ир.*
 бейжооп *ир.-ар.*
 бейил-куй *ир.-ар.*
 бейит *ар.*
 бейиш *ар.*
 бейкабар *ир.-ар.*
 бейкайбат *ир.*
 бейкайрат *ир.-ар.*
 бейкам, бейгам *ир.-ар.*
 бейкапар *ир.-ар.*
 бейкараар *ир.-ар.*
 бейкасам *ир.*
 бейкоога *ир.-ар.*
 бейкут *ир.-ар.*
 беймаал *ир.-ар.*
 беймаалы *ир.-ар.*
 беймаза *ир.*
 беймалал, беймарал *ир.-ар.*

بیوه
 بی بخت
 بی برکت
 بی بهره
 بی غم
 بی گناه
 بی طهارت
 بی درمان
 بی درد
 بی جا
 بی جواب
 فعل خوی
 بیوت بیت
 بهشت
 بی خبر
 بی حلاوت
 بی غیرت
 بی غم
 بی خبر
 بی قرار
 بی تقص
 بی غوفا
 بی قید
 بی محل
 بی مهر
 بی مزه
 بی ملال

бивэ
 бибэхт (би — -сыз, бэхт — ырыс)
 биборакат (би — -сыз, боракат — молдук)
 би бэлрээ (би — -сыз, бэлрээ — кешик)
 би гэм
 би гонаһ (би — -сыз, гонаһ — күнөө)
 би тәһарат (би — -сыз, тәһарат — даарат)
 би дарман (би — -сыз, дарман — дарман)
 би дәрл (би — -сыз, дәрл — оору)
 биджа
 би жэваб
 фе'лхуй (фе'л — мүнөз, хуй — мүнөз)
 бэйт/бойут
 бэнэшт
 би хэбәр
 би халавет (би — -сыз, халавет — таттуу, ширин)
 би гейрәт (би — -сыз, гейрәт — кайрат)
 би гәм (би — -сыз, гәм — кам)
 би хэбәр
 би гәрар (би — -сыз, гәрар — турум)
 бекасаб
 би гоуға (би — -сыз, гоуға — коога)
 би кид (би — -сыз, кид — бакыт)
 би мөһөл (би — -сыз, мөһөл — мезгил, маал)
 би мейр (би + мейр — мээр)
 би мөзө (би + мөзө — даам)
 би мөлал (би + мөлал — тынчы кетүү).

БЕЙЧАРА

327
 беймаани *ир.-ар.*
 беймар *ир.*
 бейнаар *ир.-ар.*
 бейнамаз *ир.*
 бейнамыс *ир.*
 бейнасип *ир.-ар.*
 бейнысап *ир.-ар.*
 бейопаа *ир.-ар.*
 бейпаам *ир.-ар.*
 бейпай *ир.*
 бейпайда *ир.-ар.*
 бейпарасат *ир.-ар.*
 бейпарва *ир.*
 бейпарзант *ир.*
 бейпешене *ир.*
 бейпил *ир.*
 бейпул *ир.*
 бейсабат *ир.*
 бейсаза *ир.*
 бейсалакы *ир.*
 бейсарамжал *ир.*
 бейтаалай *ир.-ар.*
 бейтап *ир.*
 бейтарап *ир.-ар.*
 бейтартип *ир.-ар.*
 бейубак, бейубакыт *ир.-ар.*
 бейхөнөр *ир.-ар.*
 бейчара *ир.*

بی معنی
 بیمار
 بی نهار
 بی نماز
 بی ناموس
 بی نصب
 بی انصاف
 بی وفا
 بی فهم
 بی یا
 بی فائده
 بی فراست
 بی پروا
 بی فرزند
 بی پشانه
 بهبود
 بی بل
 بی سواد
 بی سزاوار بی سزا
 بی سلیقه
 بی سرانجام
 بی طالع
 بی تاب
 بی طرف
 بی ترتیب
 بی وقت
 بی هنر
 بی چاره

бимә'ни (би — + мә'ни — маани)
 бимар
 би нәһар
 би нәмаз (би — нәмаз — сыйынуу)
 би намус (би + намус — намыс)
 би нәсиб (би + нәсиб — насип)
 би инсаф (би + инсаф — нысап)
 би вәфа (би + вәфа — берилгендик)
 би фәһм (би + фәһм — түшүнүк)
 бипа
 бифәзде (би + фәзде — пайда)
 биферасэт (би + фера-сэт — зээп)
 бипәрва (би + пәрва — коркунуч)
 бифәрзәнд (би + фәрзәнд — бала)
 би пешане (би + пешане — маңдай)
 бешбуд
 би пул (би + пул — акча)
 би сәвад (би + сәвад — сабат)
 бисәза//бисәзавар
 би сәлиге (би + сәлиге — маза, даам)
 бисәр-әнджам
 би тале
 би таб (би + таб — соолук)
 би тәрәф
 би тәртиб (би + тәртиб — тартип)
 би вәгт (би + вәгт — убакыт)
 би һонәр
 би чара

бейшарим <i>ир.-ар.</i>	بى شىرم	бишарм (би + шарм — уят)
бейшемби <i>ир.</i>	پنج شنبه	пәнджшәмбә (пәндж — беш, шәмбә — дем алыш)
бейшеп <i>ир.</i>	پيشاب	пишаб (пиш — алды, аб — суу)
бекем <i>ар.</i>	محکم	маһкәм
бекер <i>ир.</i>	بيكار	бикар
бекерпоз <i>ир.</i>	بيكار بازا	бикарбаз
бекзат <i>ар.</i>	بکزاده	бәкзәдә (зәдә — бала)
бел II <i>ир.</i>	بيل	бил
бенарас <i>ир.</i>	بنارس	бенорас
бенде <i>ир.</i>	بندە	бәндә
береке, берекет <i>ар.</i>	برکت	бәрәкәт
берен <i>ир.</i>	پران	пәр(р)ан (пәр(р)ан — учуучу)
берене <i>ир.</i>	پرندە	пәрәндә
беренжи I <i>ир.</i>		бараже
беренжи I <i>ир.</i>		пәрәнг
берк <i>ар.</i>	بارق	барәг
беркон I <i>ир.</i>	پرى خون	перихон
беркон II <i>ир.</i>	پرى خون	порхун
бермет <i>ир.</i>	مرواريد	мәрварид
бесаз <i>ир.</i>	بى ساز	бнсаз (саз — жакшы)
бетбак <i>ир.-ар.</i>	بدبخت	бәдбәхт (бәд — терс, бәхт — таалай)
бетер <i>ир.</i>	بتر	бәтәр
беткат <i>ир.-ар.</i>	بدعهت	бәдәһд
бехуш <i>ир.</i>	بيہوش	биһуш
бечара <i>ир.</i>	بيچاره	бичарә
бечел <i>ир.</i>	مچول	мәчул
беш I <i>ир.</i>	پيش	пиш
беш II <i>ир.</i>	پيش	пиш
беш III <i>ир.</i>	پيش	биш

беш калам <i>ир.</i>	پيشقدم	пишгадәм
бешене <i>ир.</i>	پيشانى	пишани — маңдай
бешин, бешим <i>ир.</i>	پيشين	пишни
бижим <i>ир.</i>	بجلى	боджол — чүкө
билман <i>кырг.-ир.</i>	من	мән (мән — киши)
бияна <i>ар.</i>	بناء	бәна
бисмилла <i>ар.</i>	بسم الله	бәсмәллаһ (бесм — ат, ал-лаһ — жаратуучу)
битекарын <i>ир.-ар.</i>	بى تا	бита (бита — барын турган + карын)
битир II <i>ар.</i>	فطر	фәтр
биткор <i>кырг.-ир.</i>	خور	хор (хор — жеш)
бишарат <i>ар.</i>	بشارت	бәшарәт
бияда <i>ир.</i>	پياده	пийадә
бөзөкөр <i>кырг.-ир.</i>	كز	кәр (кәр — иш)
бозоңуруш <i>кырг.-ир.</i>	فروش	фуруш — сатуу
бойро <i>ир.</i>	بوريا	бурийа
бокчо <i>ир.</i>	بغچه	богче
болот <i>ир.</i>	بولاد	пулад
бородой <i>ир.-кырг.</i>	بورى	бори — түтүк
бостон <i>ир.</i>	بستان	бостан
бото <i>ир.</i>	پوته	путе
бөз <i>ир.</i>	بنا	бяз
бөөдө, бейгуда <i>ир.</i>	بيهوده	биһудә
бөстөк, бөстөк <i>ир.</i>	پوستك	постәк
бөчөк <i>ир.</i>	پوچى	почи
букара <i>ар.</i>	فقرا	фогәра
букта <i>ир.</i>	پخنه	похтә
бул <i>ир.</i>	پولى	пул
була <i>ир.</i>	پله	пәле
булант <i>ир.</i>	بلند	бәләнд

БУЛБУЛ

булбул <i>ир.</i>	بلبل	булбул
булбулкөй <i>ир.</i>	بلبل كوي	булбулгүй
бура <i>ир.</i>	برا	бор (p) a
бурадар <i>ир.</i>	برادر	барадар
бурак I <i>ир.</i>	براق	борағ
бурак II <i>ир.</i>	برگ	бәрг
бурда I <i>ир.</i>	برده	бурде
бурда II <i>ир.</i>	برده	бәрдә — туткун
бурку <i>ир.</i>	فرق	ферге
бурсат <i>ир.</i>	فرصت	форсәт
бустан <i>ир.</i>	چمن	чәмән
бусурман <i>ир.</i>	مسلمان	моселман
бут <i>ир.</i>		бут
бута <i>ир.</i>	بوته	бутә
буткана <i>ир.</i>	بوتخانه	бут хане
бутпарас <i>ир.</i>		бут пәрәст
бушайман, бушман <i>ир.</i>	پشيمان	пәшнман
бүбү <i>ир.</i>	بىبى	биби
бүдө, пида <i>ир.</i>	فدا	феда
бүзүрүк <i>ир.</i>	بزرگ	бозорг
быз <i>ир.</i>	بزا	боз
бысмыл <i>ир.</i>	بىسمىل	бәсмәл
бээ <i>ир.</i>	با	ба

B

ва <i>ир.</i>	و	вә
вав <i>ир.</i>	و	вав
важип <i>ир.</i>	واجب	ваджеб
вазвас <i>ир.</i>	بزار	бәззас
вазир <i>ир.</i>	وزير	вазир

вазмин <i>ир.</i>		вәзин
вазифа <i>ир.</i>	وظيفة	вәзифе
вакуп <i>ир.</i>	وقف	вакыф
вахши <i>ир.</i>	وحشى	вәһши
внлает <i>ир.</i>	ولايت	вәлайәт

Г

гайын <i>ир.</i>	غايىن	гаин
галати <i>ир.</i>	غالطى	гәләти
галла <i>ир.</i>	غله	гәлле
галтек <i>ир.</i>	غالطانك	гәлтәнак
ганим <i>ир.</i>	غانيم	гәнайем
гар <i>ир.</i>	غار	ғар
гарам <i>ир.</i>	غرم	ғәрм
гарби <i>ир.</i>	حربى	һәрби
гарт <i>ир.</i>	گرت	гәрд
гасыр <i>ир.</i>	عصر	әср
гафу <i>ир.</i>	عفور	ғәфур
гашм <i>ир.</i>	خشم	хешм
гежеве <i>ир.</i>	كجاوه	кәджабе
гезбар <i>ир.</i>	گزار	гезбар (гез — аршың, бар — таңгак)
геле <i>ир.</i>	گله	геле
герд <i>ир.</i>	گرد	герд
гилас <i>ир.</i>	عيلاس	гилас
гия <i>ир.</i>	گياه	гийәһ
гозо <i>ир.</i>	غوزه	ғузе
гозо пая <i>ир.</i>	غوزپايه	ғузе пайә
гөш <i>ир.</i>	گوشت	гушт
губала <i>ир.</i>	زاواله	зувале

гунда <i>ир.</i>	عنده	гонде
гунча <i>ир.</i>	غنجچه	гонче
гүзөр <i>ир.</i>	گوزر	гозэр
гүл <i>ир.</i>	گل	гол
гүлбак <i>ир.</i>	گل باغ	гол баг
гүлбарг <i>ир.</i>	گلبرگ	гол-барг
гүлбото <i>ир.</i>	گل بوته	гел боте
гүлбурак <i>ир.</i>		гол бэрг
гүлгaaкы <i>ир.</i>	گل	гүл
гүлгүн <i>ир.</i>	گلگون	голгун
гүлдесте <i>ир.</i>	گل دسته	гол-дэсте
гүлзар <i>ир.</i>	گلزار	голзар
гүлкайыр <i>ир.</i>	گلخين	гол-хейр
гүлкан <i>ир.</i>	گلخانه	гол-хане
гүлкеште <i>ир.</i>	گلگشت	гол-гашт
гүлнар <i>ир.</i>	گلنار	гол-нар
гүлройрон <i>ир.</i>	گلويران	гол-виран
гүлүстан <i>ир.</i>	گلستان	голестан
гүлчамбар <i>ир.</i>	گلچين	гол чэмбэр (чэмбэр — ал- как)
гүндөө <i>ир.</i>	گند	көнд
гүн <i>ир.</i>	گنگ	гөнг
гыжек <i>ир.</i>	گچك	геджэк
гыза <i>ир.</i>	غذائي	гэзан
	Д	
даам <i>ар.</i>	طعام	тə'м
даана I <i>ир.</i>	دانا	дана
даана II <i>ир.</i>	دانه	дане
дааныш, даныш <i>ир.</i>	دانش	данеш
даанышман, данышман <i>ир.</i>	دانشمنده	данешмэнд

даарат <i>ар.</i>	طهارت	тəһарəт
даараткана <i>ар.-ир.</i>	طهارتخانه	тəһарəт-хане
даарып <i>ар.</i>	تعريف	тə'риф
дабаа, даба <i>ир.</i>	دوا	дəва
дабла <i>ир.</i>	دول	дул
дабыл, дабул <i>ар.</i>	طبل	тəбл
дабылпаз <i>ар.-ир.</i>	طبلزن	тəбл зэн
давам <i>ар.</i>	دوام	дəвам
давдарак <i>ир.</i>	داودرخت	дав-дэрəхт
дагал <i>ир.</i>	داغول	дагул
дагар <i>ир.</i>	تغار	тəгар
дагара <i>ир.</i>	تغار	тəгар
дада <i>ир.</i>	دادا	дəда
дадил, дедил <i>ир.</i>	دادل	дəдэл
дайым, дайыма <i>ар.</i>	دايم	дəйем
дайын <i>ар.</i>	تعيين	тəэйюн
дак I <i>ир.</i>	داغ	дəг
дак II <i>ир.</i>	داغ	дəг
даки, даке <i>ир.</i>	دکه	дəк(к)e
дал <i>ир.</i>	د	дəл
далаан, далап <i>ир.</i>	دالان	дəлан
далаалат, далалат <i>ар.</i>	دالالت	дəлалəт
далдал I <i>ир.</i>	دلاله	дəллале
далдал II <i>ар.</i>	دلال	дəлал
далил <i>ар.</i>	دليل	дəлил
далим <i>ир.</i>	ديم	дəйм
далис <i>ир.</i>	دهلين	дəйлиз
далк, далкы <i>ар.</i>	تلخني	тəлхн
дамаа, дама <i>ар.</i>	طامع	тəме

ДАМАШКЫ

дамашкы <i>ар.</i>	دمشق	дэмәшк
дамбылда, дамылда <i>ар.</i>	داملا	да молла
дан <i>ар.</i>	دان دانه	дан, дане
дандыр <i>ар.</i>	قاندیر	тандур, танур
данек <i>ар.</i>	دانك	данек
данисте <i>ар.</i>	دانسته	данэстэ
данкана <i>ар.</i>	دانخانه	дан хане
дангесе <i>ар.</i>	دنگ	дәнг
данк <i>ар.</i>	دانع	ланг
дап <i>ар.</i>	دف	дәф
дапа <i>ар.</i>	دفعه	дәф'ә
дар I <i>ар.</i>	دار	дар
дар II <i>ар.</i>	دار	дар
дара, дере <i>ар.</i>	دزه	дәрре
даража <i>ар.</i>	درجه	дәрәдже
дарайы <i>ар.</i>	دارایی	дарайи
дарақ <i>ар.</i>	درخت	дәрәхт
дарамат <i>ар.</i>	درآمد	дәрәмәд
даран <i>ар.</i>	دره	дәрре
дарбаз <i>ар.</i>	دارباز	дарбаз
дарбаза <i>ар.</i>	دروازه	дәрвазә
дарбазабан <i>ар.</i>	دروازه بان	дәрвазәбан (дәр — эшик, возә—ачык, бан—чы)
дарбыз <i>ар.</i>	خر بوز	хәр бузе
дарга <i>ар.</i>	دار	дар
даргат <i>ар.</i>	دریچه	дәрнче (санд)
даргазап <i>ар.-ар.</i>	درغضب	дәр гәзәб
даргөй <i>ар.</i>	درگاه	дәргаһ (дәр — үй, гаһ — жай)
даргүмөн <i>ар.</i>	درگمان	дәр гоман
дардисар, дартызар <i>ар.</i>	دردس	дәрдсәр (дәрд — оору, сәр — баш)

334

335

дарек <i>ар.</i>	درک	дәрк
дарзан <i>ар.</i>	لرزان	ләрзан
дарига <i>ар.</i>	دریغا	дәрига
даригер <i>ар.</i>	درکار	дәркар
дарича, дарча <i>ар.</i>	دریچه	дәрнче
даркан II <i>ар.</i>	طرخان	тәрхан
дарман <i>ар.</i>	درمان	дәрман
дармнян <i>ар.</i>	درمیان	дәр мийан
дарпоз, дарбоз <i>ар.</i>	در باز	дарбаз
дарт, дәрд <i>ар.</i>	درد	дәрд
дартман <i>ар.</i>	درمند	дәрдмәнд
дарчын <i>ар.</i>	درچین	дәрчин
даршан <i>ар.</i>	درخشان	дәрәшан
дары I <i>ар.</i>	دره	дәрре
дары II <i>ар.</i>	دارو	дару
дарыгер <i>ар.</i>	داروگن	даругәр
дарыкана <i>ар.</i>	داروخانه	дару хане
дарыкеч <i>ар.</i>	داروساز	дару саз
дарыс <i>ар.</i>	درس	дәрс
дарыя <i>ар.</i>	دریا	дәрья
дасмал <i>ар.</i>	دستمال	дәстмал (даст — кол, мал — сүртүүчү)
дасмия, тасмыя <i>ар.</i>	دستمايه	дәстмайе (даст — кол, майе — акча)
дастан <i>ар.</i>	داستان	дәстан
дастар <i>ар.</i>	داستار	дәстар
дастаркон <i>ар.</i>	داستارخوان	дәстархан
дат, дад <i>ар.</i>	داد	дад
датка <i>ар.</i>	دادخواه	дадхоһ
датпарлат <i>ар.</i>	داد و فریاد	дадофәрйад (дад — ко-куйлоо, фәрйад — кый-кыруу)
даш I <i>ар.</i>	داش	даш
даш II <i>ар.</i>	داشت	дәшт

ДАШ

даяр <i>ир.</i>	تيار	тэйяр
дейди <i>ир.</i>	ديده	ди́де
делбир, дилбар <i>ир.</i>	دلبر	дэлбэр
делебе <i>ар.</i>	طلب	тэлэб
дем <i>ир.</i>	دم	дэм
дембе-дем <i>ир.</i>	دم بدم	дэмбэдэм
демдер <i>ир.</i>	دمدار	дэмдар
демкеш <i>ир.</i>	دمش	дэмэш
дене <i>ир.</i>	تنه	тэне
дене кул <i>ир.-кырг.</i>	تنه	тэне + күл
денгене <i>ир.</i>	دانگانه	данганэ
дептер <i>ир.</i>	دفتر	дэфтэр
дептерче <i>ир.</i>	دفترچه	дэфтэрче
дервиш, дөрвиш <i>ир.</i>	درويش	дэрвиш
лес <i>ир.</i>	دست	дэст
лесоромол <i>ир.</i>	دسترومال	дэстру-мал (дэст — кол, ру-мал — жоолук)
дестеп <i>ир.</i>	دستلاف	дэстлаф
десте I <i>ир.</i>	دسته	дэстэ
десте II <i>ир.</i>	دسته	дэстэ
дигдике <i>ир.</i>	ديك ديكه	дик дикке
дигер <i>ар.</i>	ديگر	дигэр
диван <i>ир.</i>	ديوان	диван
диван бегн <i>ир.-кырг.</i>	ديوان بگي	диванбэгн
диванхана <i>ир.-ар.</i>	ديوان خانه	диванханэ (дивон — мекс- ме, ханэ — үй)
дидаар, дийдаар <i>ир.</i>	ديدار	дилдар
дикек <i>ир.</i>	دكه	дэк(к)е
дил <i>ир.</i>	دل	дэл
дилара <i>ир.</i>	دل آرا	дэлара
диллафруз <i>ир.</i>	دل آفروزا	дэлэфруз
дилгир <i>ир.</i>	دلگرم	дэлгэрм

дилде <i>ир.</i>	طلا	тала
дин <i>ар.</i>	دين	дин
дин ислам <i>ар.</i>	دين اسلام	дин ислам
дин мусулман <i>ар.</i>	دين مسلمان	дин мусулман
динар <i>ир.</i>	دينار	динар
диназар <i>ар.-ир.</i>	دين آزار	дин азар — динге сокку
диндар <i>ар.-ир.</i>	دين دار	дин дар
диний <i>ар.-ир.</i>	دينى	диний
диникайыр <i>ар.</i>	دين غيره	дингейре (дин — ишеним, гейре — башка)
дингирик <i>ир.</i>	ديگك	дэгэнэк
днт <i>ир.</i>	ديد	днд
добогер <i>ир.</i>	دعواكن	дэ'вагэр
добул, доол <i>ар.-ир.</i>	دول	дэвал
добулбас <i>ар.-ир.</i>	طبل بازا	тэблбаз (табл — барабан, баз — ойноочу)
додо <i>ир.</i>	توده	тудэ
долу-мандай <i>ир.-кырг.</i>	طوطى	тути
док <i>ир.</i>	دق	дэг(р)
долоно <i>ир.</i>	دولانه	долане
долу I <i>ир.</i>	دول	дэвал
долу II <i>ир.</i>	دول	дул
долу III <i>ир.</i>	لولى	лүли
долу IV <i>ир.</i>	دول	дул
доо I <i>ар.</i>	دعوا	дэ'ва
доо II <i>ир.</i>	داو	дав
доол <i>ар.</i>	طبل	табл
доомат <i>ир.</i>	قهمت	тоһмэт
доор <i>ар.</i>	دوردور	доур, доһур
дооран <i>ар.</i>	دوران	дэвэран
дос, досту <i>ир.</i>	دوست	дуост
дөө <i>ир.</i>	ديو	див

дөөбант <i>ир.</i>	ديوبند	дывбэнд (див — дөө, бэнд — байлаган)
дөөгөр <i>ир.</i>	ديوگودار	дивкердар
дөөлөт <i>ар.</i>	دولت	доулэт
дөөперез <i>ир.</i>		доругпардаз (доруг — калп, пардаз — жакын)
дөөрүк <i>ир.</i>	دوزغ	доруг
дөөт, дөөтү <i>ар.</i>	داوت	дэват
дөөт <i>ар.</i>	داود	давуд
дөөт калем <i>ар.</i>	داوت قلم	дэват кэлэм
дөрөө I <i>ир.</i>	دره	дэрре
дөрөө II <i>ир.</i>	دره	доррэ
дуба, дуга <i>ар.</i>	دعا	доа
дубагөй, дубакөй <i>ар.-ир.</i>	دعاگوئی	доагүйи
дубай салам, дугай салам <i>ар.</i>	دعاى سلام	доап салам (доа — тилек, салам — тынчтык)
дубакан <i>ар.-ир.</i>	دعاخوان	доахан (доа — тилек, хан — маш)
дубал <i>ир.</i>	ديوار	диввар
дубана, дтивана <i>ир.</i>	ديوانه	дивване
дугадар <i>ар.-ир.</i>	دعادار	доа дар (доа — тилек, дар — болуу)
дуди кебеп <i>ир.</i>	دودکباب	дуд кабаб (дуд — түтүн, кабаб — шишкебек)
дукаба <i>ир.</i>	دوخابه	духабе
дулдул <i>ар.</i>	دلدل	долдол
думкалтек, думкелтек <i>ир.</i>	دوم کلته ك	дум кэлтэк
дура <i>ир.</i>	دورو	дори
дурус <i>ир.</i>	درست	дорост
дуутар <i>ир.</i>	دوتار	дутар
душман <i>ир.</i>	دشمن	дошмэн
дүйшөмбү <i>ир.</i>	دوشمنبه	дошэмбэ (до — эки, шэмбэ — ишемби)
дүкөн <i>ар.</i>	دوكان	докан
дүкөрт <i>ир.</i>	دو كارد	докард (до — эки, кард — бычак)
дүм <i>ир.</i>	دم	дүм

дүмбө <i>ир.</i>	دمب	домб
дүмбүл <i>ир.</i>	دمبل	дүмбүл
дүмүр <i>ир.</i>	دمار	дэмар
дүнүйө <i>ар.</i>	دنیا	дунийа
дүнүйөкор, дүйнөкор <i>ар.-ир.</i>	دنیاخوار	дунийа-хор (дунийа — аалам, хор — каалоо)
дүрбү <i>ир.</i>	دوربين	дорбини (дор — алыс, ыраак; бин — көрүү)
дүрдана <i>ар.-ир.</i>	دردانه	дорданэ (дорр — асыл, данэ — бир)
дүр-дүнүйө <i>ар.</i>	دردنيا	дордунийа (дорр — маржан, асыл таш, дунийа — мал, мүлк)
дүрүйө <i>ир.</i>	دورويىق	доруйи (до — эки, руйи — өн, бет)
дыйкан <i>ир.</i>	دهقان	дйһкан
дыкат <i>ар.</i>	دقت	дэггэт
дым, дем <i>ир.</i>	دم	дэм
дымак <i>ар.</i>	دماغ	дэмағ
дырам <i>ар.</i>	درم	дэрэм//дэрһэм
дээр <i>ар.</i>	دهن	дәһр
Ж		
жааз <i>ир.</i>	جامل	джеһаз
жаал <i>ар.</i>	جامل	джаһэл
жаа алда <i>ир.-ар.</i>	ياالله	йа аллаһ
жаан <i>ар.</i>	جهان	джеһан
жаангер <i>ар.-ир.</i>	جهانگير	джеһангир
жааннам, жаханнам <i>ар.</i>	جهنم	джеһәннәм
жаарапня, жуграпня <i>ер.-ар.</i>	جغرافيا	джография
жаасын <i>ар.</i>	ياسن	йасни
жаат I <i>ар.</i>	جهت	джеһэт
жаат II <i>ар.</i>	جهت	джеһэд
жабыр <i>ар.</i>	جاير	джабэр

домб	دومب
дүмбүл	دومبول
дэмар	دمار
дунийа	دونييا
дунийа-хор (дунийа — аалам, хор — каалоо)	دونييا-خور
дорбини (дор — алыс, ыраак; бин — көрүү)	دوربين
дорданэ (дорр — асыл, данэ — бир)	دردانه
дордунийа (дорр — маржан, асыл таш, дунийа — мал, мүлк)	دوردونييا
доруйи (до — эки, руйи — өн, бет)	دورويىق
дйһкан	ديھقان
дэггэт	دعغت
дэм	دم
дэмағ	دماغ
дэрэм//дэрһэм	درم
дәһр	دهن
Ж	
джеһаз	جهاز
джаһэл	جهال
йа аллаһ	ياالله
джеһан	جهان
джеһангир	جهانگير
джеһәннәм	جهنم
джография	جغرافيا
йасни	ياسن
джеһэт	جهت
джеһэд	جهت
джабэр	جاير

жабырка <i>ар.-кырг.</i>	جا بىر قا	джабэр + ка
жаваза <i>ар.</i>	جو زاء	джоуза
жагдан <i>ир.</i>	يغدان	йәдан
жагене <i>ир.</i>	يگانه	йегане
жагни <i>ар.</i>	يعنى	йә'ни, йаани
жагына <i>ир.</i>	يغنى	йәхни
жадаал, жадал <i>ир.</i>	جدال	джедал
жадит <i>ар.</i>	جديد	джедид
жадыгөй <i>ир.</i>	جادوگوي	джадугүй
жадыбал <i>ар.</i>	جدول	дждвәл
жадыгер I <i>ир.</i>	جادوگر	джадугәр
жадыгер II <i>ир.</i>	بادگار	йадгар
жажуж мажуж <i>ар.</i>	ياجوج وماجوج	йаджудж-о-маджудж
жаза <i>ар.</i>	جزاء	джэза
жазайыл <i>ар.</i>	جزائيل	джэзаанл
жазакер <i>ар.-ир.</i>	جزاكار	джэза-кар (джэза—айып, кар — иштөөчү)
жазана <i>ар.-ир.</i>		джезәне
жазанакор <i>ар.-ир.</i>	جزائه خوان	джэзәне хор (джэза — айып, не — касалуу, хор — каалоо)
жазат <i>ар.</i>	جسد	джэсәд
жазбал <i>ир.</i>	جزول	джэзвал
жазира <i>ар.</i>	جزيره	джэзирә
жай <i>ир.</i>	جاي، جا	джа, джай
жайнамаз <i>ир.</i>	جا نماز	джанәмаз (джай — оруц, намаз — сыйынуу)
жайра <i>ир.</i>	چيره	джирә
жайыл <i>ар.</i>	جاهل	джаһәл
жаки <i>ир.</i>	ياکه	йәке
жакут, жажут <i>ар.</i>	ياقوت	йәгут
жала <i>ир.</i>	چلچلی	челчели
жалакор <i>кырг.-ир.</i>	جعلی خوان	джа'лихор
жалал <i>ар.</i>	جلال	джеләл

жалдап <i>ир.</i>	جلاب	джеллаб
жалил <i>ар.</i>	جليل	джеллил
жам <i>ар.</i>	جامع	джамә'
жам I <i>ар.</i>	يم	йәмм
жам <i>ир.</i>	جامع	джаммә'
жамаа <i>ар.</i>	جامعه	джамәэ
жамаат <i>ар.</i>	جماعت	джемәәт
жамал <i>ар.</i>	جمال	джемәл
жамбаз калаа <i>ир.-ар.</i>	جام بازقلعه	джамбаз гәл'ә
жамы, жамы <i>ар.</i>	جامع	джамә'
жамият, жамыят <i>ар.</i>	جميت	джем'ийәт
жан <i>ир.</i>	جان	джан
жан бүдө <i>ир.</i>	جان فدا	феда — үрөө
жан далбас <i>ир.</i>	جان تلواسه	джантәлвасә
жан тене <i>ир.</i>	جان تنه	джантәнә
жан-жаныбар <i>ир.</i>	جان جانوار	джан джанвар
жан сепил <i>ир.</i>	جان سڧيل	джан сәфил
жан таслим <i>ир.-ар.</i>	جان تسليم	джан тәслим
жанажан <i>ир.</i>	جانجان	джанджан
жанап <i>ар.</i>		джанәб
жаназа <i>ар.</i>	جنازه	дженәзә
жандар <i>ир.</i>	جاندار	джендар
жәндими <i>ир.-ар.</i>	جان دمع	джан дәм' (дәм' — көз жаш)
жанжемил <i>ир.</i>	زنجبيل	зәнджабия
жаннат II <i>ар.</i>	جنت	жәннәт
жансерек <i>ир.</i>	جان سترکوب	жан сәр-куб
жансыз <i>ар.</i>	جاسوس	джасус
жануп <i>ар.</i>	جنب	жәнуб
жаныбар <i>ир.</i>	جانوار	джанвар
жаң кыт.- <i>ир.</i>	جنگ	жәңг

ЖАЙГЕЛ

342

жайгел <i>ир.</i>	جنگل	джэнгэл
жапаа <i>ар.</i>	جفاء	джэфа'
жапаа-жабыр <i>ар.</i>	جفاء جبر	джэфа' джэбр
жапаакер <i>ар.-ир.</i>	جفاکاری	джэфакари (джэфа' — азап, кари — нштөөчү)
жапаакеш, жапаакеч <i>ар.-ир.</i>	جفاکش	джэфакеш (джафа' — азап, кеш — тартуучу)
жапар <i>ар.</i>	جبار	джэббар
жа пирим <i>ир.</i>	يا پير	йа пир
жар I <i>ир.</i>	يار	йар
жар II <i>ир.</i>	يار	йар
жар жамаат <i>ир.-ар.</i>	يارجماعت	йарджэмаат
жар-жороо <i>ир.</i>	يارجوره	йарджуре (йар — жол-дош, джуре — ынак)
жараат <i>ар.</i>	جراحت	джэраһэт
жарадар <i>кырг.-ир.</i>	دار	-дар — бар
жарамазан <i>ир.-ар.</i>	يارمضان	йа рэмэзан
жараң <i>ир.</i>	ياران	йаран
жарнама <i>кырг.-ир.</i>	فامه	наме — жазуу
жарыя <i>ар.</i>	جاريه	джарийе
жат <i>ир.</i>	ياد	йад
жахан, жаан <i>ар.</i>	جهان	жахан
жаханнам, жааннам <i>ар.</i>		джэһаннэм
жахил <i>ар.</i>	جاهل	жаһэл
жахут <i>ар.</i>	ياقوت	йагут
жебирейил <i>ар.</i>	جبرائيل	жебраил
жезит <i>ар.</i>	يزدي	йэзиди
жек-жаат <i>ир.-ар.</i>	يك جهت	йэк-джеһэт (йек — бир, джеһэт — тарап)
жеке II <i>ир.</i>	يکه	йэкке
жекендос <i>ир.</i>	يکانداز	йекандаз
жексен <i>ир.</i>	يکسان	йек-сан (йек — бир, сан — окшоо)
жексур <i>кырг.-ар.</i>	يك طور	йек-совар (йек — азгыруучу, совар — кебете)
жекшемби <i>ир.</i>	يكشنبه	йек-шэмбе (йек — бир, шэмбе — дем алыш)

343

ЖӨЖӨГАТ

желдет <i>ар.</i>	جلاد	джэллад
желетке <i>ар.-ир.</i>	چليتقه	джелитгэ
желим <i>ир.</i>	يلم	йэлэм
жемин <i>ар.</i>	يمن	йемен арад
желмаян <i>кырг.-ир.</i>	ميان	мийан
жемшит <i>ир.</i>	چمشد	жэмшид
жеңгел <i>ир.</i>	چنگل	жеңгел
жербайы <i>кырг.-ир.</i>	پاي	пай-фундамент
жесет <i>ар.</i>	حسد	джэсэд
жетим <i>ар.</i>	يتيم	йөтим
жетимкана <i>ар.-ир.</i>	يتيم خانه	йөтим-хане (йөтим — то-молой, хане — үй)
жигер <i>ир.</i>	چگن	джэгэр
жин <i>ар.</i>	چن	джин
жинди <i>ар.</i>	چنده	дженнэ
жоога <i>инд.</i>	جوگي	джуги
жоодар <i>ир.</i>	جودرا	джоудар
жоокер <i>ир.-кырг.</i>	چنگاوري	джэңгавари (джэңг — со-гуш, авари — ийкем)
жоомарт <i>ир.</i>	چوانمرد	джэванмэрд
жооп I <i>ар.</i>	جواب	жэвоб
жоопкер <i>ар.-ир.</i>	چواپكار	жэвабкор
жоохар <i>ар.</i>	چواهر	джэваһар
жороо <i>ир.</i>	جوره	джуре
жороп <i>ир.</i>	جوراب	джураб
жоруп <i>ир.</i>	چاروب	джаруб
жө, жуй <i>ир.</i>	جو	джу
жөжө, чөжө <i>ир.</i>	چوچه	джудже
жөжөгат, жөжөгарт <i>ир.</i>	چوچه غارت	джудже гарэт (джудже — чыбый, гарэт — душман)

жуба *кырг.-ир.*
 жубаз *ир.*
 жубазкеш *ир.*
 жубан *ир.*
 жубар I *ар.*
 жубар II *ар.*
 жубармек, жубарим-бек *ир.*
 жувалдыз *ир.*
 жугуй *ир.*
 жуда I *ир.*
 жуда II *ир.*
 жудайн *ир.*
 жума *ар.*
 жума намаз *ар.-ир.*
 жумла, жумуда *ар.*
 жумурай *ар.*
 жумуруят *ар.*
 жунуп *ар.*
 жуп, жупту *ир.*
 жуурат *ар.*
 жуушан I *ир.*
 жүгөрү *ир.*
 жыга *ир.*
 жылаажын *ар.*
 жылдам *ир.*
 жым *ар.*
 жыпар *ар.*
 жышаан *ир.*
 жыяр *ар.*

جوبه
 جوزا
 جوزكش
 جوان
 جوه
 جعفر
 جوانمرد
 جوالدوز
 جيفو
 جوده
 جدا
 جداين
 جمعه
 جمعه نماز
 جمله
 جمله
 جمهوريت
 جنب
 جفت
 ذريان
 يشانك
 جوخاري
 جغه
 جلجل
 جلدی
 ج
 جعفری
 نشان
 جعفر

жоб(б)е
 джоуз
 жоузкеш
 джэван
 жоуһар
 джэ'фэр
 джэванмэрг (джэван — жаш, мэрг — эл)
 джовалдуз (джовал — кап, дуз — тигүү)
 джигу
 джуде
 джода
 джодайн
 джом'э
 джом'э намаз (джом'э — чогулуу, намаз — сыйы-нуу)
 джомле
 джомле
 джомһурийэт
 джоноб
 джофт
 зоррийэт
 йушан
 джохари
 джер(р)э
 джолджол
 джэлди
 джим
 джэ'фэри
 нешан
 джэ'фэр

заар I *ир.*
 заар II *ар.*
 заара I *ир.*
 заара II *ир.*
 зааркан *ир.*
 забар, зебер *ир.*
 забиржат *ар.*
 забур *ар.*
 забын *ир.*
 завир, забур *ир.*
 загара, загыра *ир.*
 задн *ир.*
 зайит *ар.*
 зайпана *ар.-ир.*
 зайтун *ар.*
 зайып *ар.*
 зайыппуруш *ар.-ир.*
 зайыр *ар.*
 зак *ир.*
 зака *ар.*
 закмат *ар.*
 закматкеч *ар.-ир.*
 закча *ир.*
 зал II *ар.*
 залал *ар.*
 залим *ар.*
 заман *ир.*
 замбар *ир.*

3

زه
 سحر
 زهره
 زهراب
 زهرخند
 زبر
 زبرد
 زبور
 زبون
 زاوور
 زغاره
 زده
 زاهد
 ضعيفه
 زيتون
 ضعيف
 ظاهر
 زنگ
 زخم
 زخمت
 زخمتكش
 زاغچه
 زال
 ضرر
 ظالم
 زمان
 زنين

зэһр
 сәһрә
 зәһрә
 зәһр-аб (зәһр — ылай, аб — суу)
 зәһр-хәнд (зәһр — каар, хәнд — каткырык)
 зебер
 зәбәрджәд
 зәбур
 зәбун
 заввур
 зәғарә
 зәдә
 зәһэд
 зәифе
 зәйтун
 зәнф
 сәһеб-хорудж (сәһеб — ээ, хорудж — чыгаан)
 зәһер
 зәнг
 зәхм
 зәхмәт
 зәхмәткәш (зәхмәт — азап, кәш — тартуу)
 зәғчә
 зал
 зәрәр
 залем
 заман
 зәмбәр

ЗАМБИЛ

замбил, зембил <i>ир.</i>	زنبيل	зэмбэл
замбирек <i>ир.</i>	زنبورك	зэмбурэк
замзам <i>ар.</i>	ززم	зэмзэм
зампар, сампар <i>ар.</i>	زمهرير	зэмһарир
замың <i>ир.</i>	زمين	зэмнин
зан <i>ир.</i>	زن	зэн
заңгар <i>ир.</i>	زنغر	зэнгэр (зэн — катын, гэр — бузук)
зайгер, зәңкер <i>ир.</i>	زنگار	зэнгэр
заңги II <i>ир.</i>	زنگي	зэнги
заңги ата, заңги баба <i>ир.-кырг.</i>	زنگي	зэнги — капкара
зәп <i>ир.</i>	زب	зәб
зар I <i>ир.</i>	زار	зар
заран <i>ир.</i>	زارنگ	заронг
зарбап <i>ир.</i>	زربافت	зарбафт (зәр — алтын, бафт — токуу)
заргалдак <i>ир.</i>	زرغالداق	заргалдаг
зардал I <i>ир.</i>	زردالو	зәрдалу (зәрд — саргыч, алу — өрүк)
зардал II <i>ир.</i>	زردار	зәрдар
зарде <i>ир.</i>	زرده	зәрдә
зардек <i>ир.</i>	زردك	зәрдәк
зардеп <i>ир.</i>	زرداب	зәрдаб (зәрд — сары, аб — суу)
зәр заман <i>ир.</i>	زارزمان	зәр-заман (зәр — кайгы, заман — доор)
зәрп I <i>ар.</i>	زربه	зәрбе
зәрурат <i>ар.</i>	ضرورت	зәрурәт
зәрыл <i>ар.</i>	ضرور	зәрур
зат <i>ар.</i>	ذات	зат
зая <i>ар.</i>	صانع	зайе
заяпкер <i>ар.-ир.</i>	صاحبكار	саһеб-кар (саһеб — эң, кар — иш)
зе <i>ар.</i>	ز	зе
зейрек <i>ир.</i>	زيرك	зирәк
зекет <i>ар.</i>	زكات	зәкат

346

347

зеп <i>ир.</i>	زنگ	зәңг
зәр I <i>ир.</i>	زر	зәр
зәр II <i>ар.</i>	سحر	сәһ
зәргер <i>ир.</i>	زرگر	зәргәри (зәр — алтын, гә- ри — иштетүүчү)
зәрнза <i>ир.</i>	زرخين	зәрхнзә (зәр — алтын, хнз — луу, көп)
зәрсабар <i>ир.</i>	زروربور	зәрозивәр
зәңкир <i>ар.</i>	ذكي	зәкр
зәңл <i>ар.</i>	نسل	насл
зәңлзала <i>ар.</i>	زلزاله	зәлзәле
зәна <i>ар.</i>	زنا	зәна
зәп <i>ир.</i>	زيره	зәпрә
зәрапа <i>ар.</i>	ظريفه	зәриффе
зәрба <i>ир.</i>	زيربا	зәрба
зәре I <i>ир.</i>	زيره	зәрә
зәре II <i>ир.</i>	زيره	зәрәк
зәнт <i>ар.</i>	ضد	зәдд
зәңяда <i>ир.</i>	زياده	зәңядә
зәбол <i>ир.</i>	زوال	зәвол
зәбун <i>ир.</i>	زبون	зәбун
зәоок <i>ар.</i>	ذوق	зәуф
зәоолу <i>ир.</i>	زولانه	зәуланә
зәоор <i>ар.</i>	سحر	сәһәр
зәр <i>ир.</i>	زور	зур
зүбала, зувала <i>ир.</i>	زواله	зәвалә
зүлжалал <i>ир.</i>	ذوالجلال	зу-л-джалал
зүлпу <i>ир.</i>	زرفين	зәрфин
зүлпукор <i>ар.</i>	زوالفقار	зоулфкар
зүмурут <i>ар.</i>	زمره	зоморрод
зуура <i>ир.</i>	زهرة	зоһрә
зыба, зибә <i>ар.</i>	زيبا	зиба

ЗЫБА

зый <i>ир.</i>	زه	зэй
зийнат <i>ар.</i>	زينت	зинэт
зым, сым <i>ир.</i>	سيم	сим
зым-зыя <i>ир.-ар.</i>		зэмни-зайе (зэмни — тер, зайе — житүү, жоголуу)
зымын <i>ир.</i>	زمين	замин
зымырык <i>ир.</i>	سيمرغ	си-морғ
зынаарла <i>ар.-кырг.</i>	زينهار	зэинһар (зэинһар + -ла)
зындан <i>ир.</i>	زندان	зэиндан
зыпа <i>ир.</i>	زيبا	зиба
зыраат <i>ир.</i>	زراعت	зэраэт
зыян <i>ир.</i>	زيان	зийан
зыяндаш <i>ир.</i>	زيانداش	зийандаш
зыянкөч	زيانكش	зийанкөш (зийан — пайда бербөө, көш — тартуу)
зыянкөр <i>ир.</i>	زيانكار	зийанкар (зийан — пайда бербөө, кар — иштөөчү)
зыяпат <i>ар.</i>	ضيافت	зийафат
зыярат <i>ар.</i>	زيارت	зийарэт
зээн <i>ар.</i>	ذهن	зэһи

И

ибадат <i>ар.</i>	عبادت	эбадат
ибадаткана <i>ар.-ир.</i>	عبادتخانه	эбадат-хане (эбадат — жалындуу, хане — үй)
ибарат, ибрет <i>ар.</i>	عبرت	эбрэт
ибилис <i>ар.</i>	ابليس	эблис
иглацнама <i>ар.-ир.</i>	اعلاننامه	э'лан-наме (э'лан — жарыя, наме — жазуу)
ида, идат <i>ар.</i>	مدد، عده	эдэд, эдде
идара <i>ар.</i>	اداره	эдарэ
идирек <i>ар.</i>	ادراك	эдрак
идирис <i>ар.</i>	ادريس	идрис
неткерден <i>ар.-ир.</i>	نيت كردن	ниййэт кәрдән (ниййэт — ой, кәрдән — аракет)

ижаза <i>ар.</i>	اجازه	эджаза
ижара <i>ар.</i>	اجاره	эджарэ
ижарат, ижират <i>ар.</i>	هجرت	һеджрәт
изаат <i>ар.</i>	عزت	эззат
икая, икаят <i>ар.</i>	حكايت	һекайәт
илатива <i>ир.</i>	لب تابه	ләбтабәэ (ләб — эрин, табәэ — табакча)
илая шүгүр <i>ар.</i>	الهي شكر	элаһи шокр (элаһи — күддәгә, шокр — алкыш)
илдет <i>ар.</i>	علت	элләт
илебиз <i>ар.</i>	لفاظ	ләфһаз
илеген <i>ир.</i>	لكن	ләгән
илеки <i>ир.</i>	لچك	ләчәк
илеп I, илаб <i>ир.</i>	لب	ләб
илеп II <i>ир.</i>	علو	әлоу
илым <i>ар.</i>	علم	әлм
илымпоз <i>ар.-ир.</i>	علم پز	әлм-пәз (әлм — билым, пәз — иштөөчү)
илыас <i>ар.</i>	الياس	илйас
иллалда <i>ар.</i>	الاله	әллаллаһ
илме кайып <i>ар.</i>	علمي الغيب	әлми-ал-гейб
илтипат <i>ар.</i>	التفات	әлтәфат
илхам <i>ар.</i>	الهام	әлһам
имаам <i>ар.</i>	امام	эмаам
имаам агзам	امام اعظام	эмаам э'зам
имарат <i>ар.</i>	عمارت	эмарәт
имла <i>ар.</i>	املا	эмла
инабат <i>ар.</i>	انابت	энабәт
инам <i>ар.</i>	انعام	эн'ам
инаят <i>ар.</i>	عنایت	инайәт
индис <i>ар.</i>	هندو	һенду
инжил <i>ар.</i>	انجيل	әнджил
ицкылап <i>ир.</i>	انقلاب	әнгәләб

инна а тайна <i>ар.</i>	انا اعطيناك	пина этэйна
инсан <i>ар.</i>	انسان	энсан
инсанат <i>ар.</i>	انسانيت	энсанийөт
инша <i>ар.</i>	انشاء	энша
ипшаалла <i>ар.</i>	انشاء الله	эншаёллаһ
иптидан <i>ир.</i>	ابتدائي	эбтедан
ирада <i>ар.</i>	اراده	эрраде
ираста <i>ар.</i>	راسته	расте
ирекет <i>ар.</i>	ركعت	рэк'эт
иренде <i>ир.</i>	رنده	рэнде
иренжи <i>ир.</i>	رنج	рэндж
ирет <i>ар.</i>	رد	рэд
ирсаалы <i>ар.</i>	رساله	ресале
искене <i>ир.</i>	اسكنه	эскенэ
исми агазам <i>ар.</i>	اسم اعظام	исми э'зам
ислаат, ислахат <i>ар.</i>	اصلاخات	эслаһат
ислам <i>ар.</i>	اسلام	эслам
ислах <i>ар.</i>	اصلاح	эслаһ
испарас <i>ар.-ир.</i>	عسى يرست	иса — пәрөст (Иса — пайгамбардын аты, пәрөст — табынуу)
испарек <i>ир.</i>		эсфәрәк
итаат, тагат <i>ар.</i>	اطاعت	этаөт
ишара, ишарат <i>ар.</i>	اشاره	эшаре, эшарөт
ишемби <i>ир.</i>	شنبه	шәнбе
иштей, ичтей <i>ар.</i>	اشتهاء	эштэһа

K

кааба, кеаба <i>ар.</i>	كعبه	кә'бе (кә'бе — сандыкча)
каада <i>ар.</i>	قاعده	ғәәде
каала <i>ир.-кырг.</i>	خواه	хоһ+ла

каасип, касип <i>ар.</i>	حسب	һәсәб
каар, каап <i>ар.</i>	قهر	ғәһр
каарман <i>ар.</i>	قهرمان	ғәһрәман
каат <i>ар.</i>		ғәһтзар
кабап <i>ир.</i>	كباب	кәбаб
кабар <i>ар.</i>	خير	хәбәр
кабардар <i>ар.-ир.</i>	خيردار	хәбәрдар (хәбәр — айың, дар — бар)
кабарыж <i>ар.</i>	خوارج	хәварәдж
кабатыр <i>ар.</i>	خاطر	хәватәр
кабила <i>ар.</i>	قبيله	ғәбиле
кабыл <i>ар.</i>	قبول	ғәбул
кабыр <i>ар.</i>	قبر	ғәбр
кагаз <i>ар.</i>	كاغذ	кағәз
када, кадоо <i>ир.</i>	خاده	хадә
кадам, кадем <i>ар.</i>	قدم	ғәдәм
кадар <i>ар.</i>	قدر	ғәдәр
кадек <i>ир.</i>	قدك	ғәдак
каднк <i>ар.</i>	خادع	хадә'
каднм <i>ар.</i>	قديم	ғәдинм
каднми <i>ар.-ир.</i>	قدمي	ғәдинми
кадыр I <i>ар.</i>	قادر	ғәдер
кадыр II <i>ар.</i>	قدين	ғәдир
кадыр ак <i>ар.</i>	قادرچق	ғәдер һәг(г)
кадыр алда кудурет <i>ар.</i>	قادرالله قدرت	ғәдер алләһ ғәдрәт (ғәдер — әрк, алләһ — буйруучу, ғәдрәт — күчтүү)
кадыр алла <i>ар.</i>	قادرالله	ғәдер алләһ (ғәдер — күчтүү, алләһ — буйрук берүүчү)
кадыр жам <i>ар.-кырг.</i>	خاطرجمع	хатәрджәм (хатәр — ой, санаа, джәм — чогуу, тынч)
кадыр түн <i>ар.-кырг.</i>	قادرتن	ғәдер түн
кадырдан <i>ар.-ир.</i>	قادران	ғәдр-дан (ғәдр — барк, дан — ичинде)

кадыркеч <i>ар.-ир.</i>	قدر كەش	гәдр-кәш (кәдр — барк, кәш — билчү)
кадырман <i>ар.-ир.</i>	قدر مند	гәдр-мәнд (гәдр — барк, мәнд — ылайык)
кадыршарт <i>ар.</i>		хәт (т) эршад [хәт(т) — жазуу, эршад — жол-домо]
каза, каса <i>ир.</i>	قاز	гәзз
каза <i>ар.</i>	قضا ئى	гәззәи
казал, кәсел <i>ир.</i>	غزل	гәзәл
казала <i>ир.</i>	غز لاغ	гәзләг
казан <i>ир.</i>	خزان	хәзан
казанат <i>ир.</i>	خانه زاد	ханзәад (ханә — үй, зад — туулган бала)
казап <i>ар.</i>	غضب	гәзәб
казат, газават <i>ар.</i>	غزوات	гәзәват
казат, каза <i>ар.</i>	قضا	гәза
казы I <i>ар.</i>	غازى	гази
казы II, казий <i>ир.</i>	قاضى	гази
казына <i>ар.</i>	خزىنه	хәзинә
кай <i>ир.</i>	خواه	хәһ
кайбар <i>ар.</i>		хәйбәр
кайбат <i>ар.</i>	غيبت	гейбат
кайберен <i>ар.-мырг.</i>	غايب	гайеб — көрүнбөгөн, эрен — баатыр
каймана <i>ар.</i>	غايبانە	гайебаңе
кайналы <i>ир.</i>	عينا لو	гайналу
кайрат <i>ар.</i>	غيرت	гейрәт
кайраткер <i>ар.-ир.</i>	غيرت كار	гейраткәр (гейрат — эрдик, кәр — иш)
кайри <i>ар.</i>	غيره	гейре
кайрыдигер <i>ар.-ир.</i>	غيره دىگەر	гейре дигәр (гейре — башка, дигәр — бөлөк)
кайрыдин, кара дин <i>ар.</i>	غير دىن	гейре дин (гейре — башка, дин — ишенүү)
кайрыкер <i>ар.</i>	خير كار	хәйеркар (хәйер — жакшы, кар — иштөө)
кайрыят <i>ар.</i>	خيريت	хәйрийәт
кайсар <i>гр.-ар.</i>	قيصر	гейсар

кайыз-ипфас <i>ар.</i>	حيسى نفاس	һәйз-нефас
кайыл <i>ар.</i>	قابل	гайел
кайым II <i>ар.</i>	قائم	гайем
кайын, гайын <i>ар.</i>	غ	гайен
кайып <i>ар.</i>	غايب	гайеб
кайыр <i>ар.</i>	خير	хәйр — жакшы
кайыр кош <i>ар.-ир.</i>	خير خوش	хәйр-хош (хәйр — жакшы, хош — жакшы)
кайыр-садака <i>ар.</i>	خير صدقه	хәйр-сәдәге (хәйр — жакшы, сәдәге — курбан)
кайыр сакабат <i>ар.</i>	خير سخاوت	хәйр-сәхавәт (хәйр — жакшы, сәхавәт — берешен)
как <i>ир.</i>	قاق	гар
какаар <i>ар.</i>	قهير	гәһир
кал I <i>ир.</i>	خال	хал
кал II <i>кырг.-ир.</i>	كالا	кал
калаа <i>ар.</i>	قلعه	гәл'ә
кала жай <i>ир.</i>	خلاچاي	хәлә джай
кала <i>ир.</i>	غله	гәлле
калаба <i>ир.</i>	غلبه	гәләбә
калам, калем <i>ар.</i>	قلم	гәләм
калами-шариф <i>ар.</i>		калам шәрәф (калам — сөз, шәрәф — ыйык, таза)
каламий, калеме <i>ир.</i>	قلمى	гәләми
калан <i>ир.</i>	كلان	кәләп
калас <i>ир.</i>	خلاص	хәләс
калбыр <i>ир.</i>	غربال	гәрбал
калемпир <i>гр.-ир.</i>	قلمپير	гәләмпир
календер <i>ир.</i>	قلندىر	гәләндәр
календеркана <i>ир.</i>	قلندىر خانه	гәләндәр-хане (гәләндәр — тилемчи, ханс — үй)
калет <i>ир.</i>	غلط	гәләт
калил <i>ар.</i>	خليل	хәлил
калиле <i>ар.</i>	كليم	кәлим

калк, калайык <i>ар.</i>	خَلق	хэлр
калпа <i>ар.</i>	خَلقا	холэфа
калта <i>ир.</i>	خَلته	хэлтэ
калы <i>ир.</i>	قالی	ғали
калыбет <i>ар.</i>	قابلیت	ғабеллийэт
калыйпа <i>ар.</i>	خليفة	хэлифэ
калыйча <i>ар.</i>	خديجه	хэдиچه
калып <i>ар.</i>	قالب	ғалэб
калыс <i>ар.</i>	خالص	халес
кам I <i>ар.</i>	غم	ғэм
кам II <i>ир.</i>	خام	хам
кам III <i>ир.</i>	غم	ғэм
кам-гаса <i>ар.-ир.</i>	غم غصه	ғэм-ғоссе (ғэм — кайгы, ғоссе — кайгы)
камбар, камбар ата <i>ар.-кырг.</i>	غامبار	ғамбар
камгун <i>ир.</i>	غمگين	гэмгян (гэм — кайгы, гин — луу)
камек <i>ир.</i>	خامك	хэмек
камка <i>ир.</i>	كخاب	кэмхаб
камкор <i>ар.-ир.</i>	غم خوار	ғэм-хар (ғэм — чара, хар — сүйүү)
камкөш <i>ир.</i>	خام گوشت	хам гушт (хам — чийки, бош, гушт — эт, был-быраган)
камсуп <i>ир.</i>	خام سورب	хам сурп (хам — чала, сурп — кездеме)
камыр III <i>ар.</i>	خمير	хэмир
камыр туруш <i>ар.-ир.</i>	خمير ترش	хэмирториш (хэмир — жуурган, торш — кычкыл)
канзаада <i>кырг.-ир.</i>	خانزاده	ханзадэ
канаат, канагат, каннет <i>ар.</i>	قناعت	ғәнәәт
канавайран <i>ир.</i>	خانه ويران	хане-виран (хане — үй, виран — кыйракан)
кандак, кандек <i>ар.</i>	خندق	хэндәг
канжар <i>ир.</i>	خنجار	хэнджар
каннет <i>ар.</i>	غنيمت	ғәннимәт

канкор I <i>ир.</i>	خنكار	хункар-худаваидкор
канкор II <i>ир.-кырг.</i>	خوار	хар — ичүүчү
кант <i>ар.</i>	قند	гәнд
кац II <i>ир.</i>	گنك	гонг
кап <i>ар.</i>	قاف	гаф
кап тоосу <i>ар.-кырг.</i>	قاف	каф — тоо
капа I <i>ир.</i>	خفه	хэфэ
капа II <i>ир.</i>	خفه	хэфэ
кападар <i>ир.</i>	خفه دار	хэфэдар (хэфэ — кайгы, дар — луу)
капас <i>ир.</i>	قفس	ғәфәс
капат <i>ар.</i>	حفت	хэффәт
капилет <i>ар.</i>	غنفلت	ғәфләт
капсылазам <i>ар.</i>		ғоус ала эзим (ғоус — кургакка, ала — жардам берүүчү, эзим — улуу)
капыз <i>ир.</i>	حافظ	һафәз
капыл <i>ар.</i>	غافل	ғәфел
капсалаң <i>ир.</i>	آسالان	абсалаң
капыр <i>ар.</i>	كافر	кафер
капырай <i>ар.-кырг.</i>	كافراي	кафер-ай
капня <i>ар.</i>	خافيه	хафһия
кар I <i>ир.</i>	خرا	хәр
кар II, кор <i>ир.</i>	خوار	хар
кара буура <i>ир.</i>	خار بوريا	харбурия (хар — тикенек, бурия — бойро)
каражат <i>ар.</i>	اخراجات	эхраджат
карам <i>ар.</i>	حرام	һарам
карап <i>ар.</i>	خواب	хәраб
карапта <i>ар.-кырг.</i>	خواب	хәраб — кыйроо + ла
карап <i>ар.</i>	خراب	ғәрап
карача, карачанын дооматы <i>ар.-ир.</i>	قاراجه تهمت	харәдже тоһмәт (харәд-же — чет эл, башка, бөлөк журт, башка мамлекет, тоһмәт — жалаа)

карб <i>ар.</i>	قرب	горб
каргүш <i>ир.</i>	خړگوش	хэргүш
кардар, карыдар, кыр- дар <i>ир.</i>	خړدار	хэридар (хэри — алуучу, дар — бер)
карем <i>ир.</i>	كله م	кэрэм
карж I <i>ар.</i>	خرج	хэрдж
карж II, каржы <i>ар.</i>	خرج	хэрадж
карк <i>ар.</i>	غرق	гэрг
карнта <i>ар.</i>	خړيطه	хэритэ
кармүштөк <i>ир.</i>	خړپشت	харпошт
карп-курп <i>ар.</i>	قرب	горб, курб
карт <i>ир.</i>	خرد	хэрэд
картоон <i>ар.</i>	خړطوم	хортум
карч: кем-каря <i>ир.-ар.</i>	يېم خواجه	кэм хэрадж (кэм — же- тишсиз, хэрадж — чы- гым)
кары III	قارى	гари
карыз <i>ар.</i>	قرض	гэрз
карыздар <i>ар.-ир.</i>	قرضدار	гэрз-дар (гэрз — төлөө, дар — бар)
карымбай <i>ар.</i>	قادون	гарун
карып I <i>ар.</i>	غريب	гэриб
карып II <i>ар.</i>	غرب	гэрб
карыпчы <i>ир.</i>	خړپشته	хэр поштэ
карышта <i>ар.-кырг.</i>	خرج	хэрдж — жумшоо + ла
кас I <i>ар.</i>	حاسد	хасэд
кас II, каса <i>ар.</i>	خاص، خاصه	хас, хассэ
каса, каза <i>ир.</i>	قزا	гэзз
касам, касем <i>ар.</i>	قسم	гэсэм
касамкор <i>ар.-ир.</i>	قسم خوار	гэсэм-хар (гэсэм — ант, хар — чыл)
касап I <i>ар.</i>	غاصب	гэсэб
касап II <i>ир.</i>	قصاب	гэссаб
касар, карып-касар <i>ар.</i>	خاسر	хасэр

каснет <i>ар.</i>	خصوصيت	хосунийэт
касийде <i>ар.</i>	قصيد	гэсиде
касирет <i>ар.</i>	حسرت	һасрэт
касмар <i>ир.</i>	خسماڭ	гэсмал
кассабир, кисабур <i>ир.</i>	كيسه بر	кисэбор (кисэ — чөп- төк, бор — кесүү)
каста <i>ир.</i>	خسته	хэстэ
касты <i>ар.</i>	قصدي	гэсди
кат <i>ар.</i>	خط	хэт(т)
кат коомат салат <i>ар.</i>	قد قامت صلوات	фэддгэмэт салат (гэдд — бой, гэмэт — тулку, са- лат — намаз)
кат-наме <i>ар.-ир.</i>	خط نامه	хэтнамэ (хэт — жазуу, намэ — китеп)
ката <i>ар.</i>	خطاء	хэта
катаал <i>ар.</i>	قتال	гэтл
катар <i>ар.</i>	خطر	хэтэр
катма, катым <i>ар.</i>	خاتمه، ختم	хатме, хэтм
катран <i>ир.</i>	قطران	гэтран
каттам <i>ар.</i>	خاطي	хатн
каухар <i>ир.</i>	گوهر	гоуһар
каш I <i>ир.</i>	خش	хэш
каш II <i>ир.</i>	غش	геш
кашек II <i>ир.</i>	خاشاكا	хашак
кашеки <i>ир.</i>	خشك	хошк
кашкөй <i>ир.</i>	خاشكو	хашгу
кашык <i>ир.</i>	كچك	кэджник
кебеже <i>ир.</i>		кэджавэ
кебеп <i>ир.</i>	كبان	кебоб
кедей <i>ир.</i>	كدائ	гедай
кедан <i>ир.</i>	گاهدان	каһдан (каһ — саман, дан — койгуч)
кеди <i>ир.</i>	كدو	кэду
кедик <i>ир.</i>	كتك	кэтэк
кеж <i>ир.</i>	كچي	кэджи

кез <i>ир.</i>	كز	гэз
кез мал, кездеме <i>ир.-ар.</i>	كز مال	гэз мал (гэз — өлчөгүч, мал — буюм)
кезеңде <i>ир.</i>	كز نده	гэзөндө
кейип, кейп <i>ар.</i>	كيف	кейф
кейпкер <i>ар.-ир.</i>	كيف كار	кейф-кар (кейф — кебете, кар — иштөө)
келам <i>ар.</i>	كلام	кэлам
келбет	كلبد	кэлбед
келде <i>ир.</i>	كله	кэлле
келе I <i>ир.</i>	كاله	кале
келебе тон. <i>ир.-кырг.</i>	كلابه	кэлабэ — түйдөк жип
келеке <i>ир.</i>	كلاكه	кэлаке
келеме, каламий <i>ир.</i>	قلمى	гэлэмн
келемиш <i>ир.</i>	كلاموش	кэлак муш (кэлак — талаа, муш — чычкан)
келе молдо <i>ар.</i>	كلام الله	кэлам аллах
келенкер <i>ир.</i>	قلم كار	гэлэмкар
келеп <i>ир.</i>	كلاف	кэлаф
келме <i>ар.</i>	كلمه	кэлемэ
келмөкөй <i>ар.-ир.</i>	كلمه كوي	кэлэмэгуй (кэлемэ — сөз, гуй — айтуучу)
келте <i>ир.</i>	كلته	кэлте, күта
келтек <i>ир.</i>		гэлте
кем <i>ир.</i>	كم	кэм
кем акыл <i>ир.-ар.</i>	كم عقل	кэм өгл (кэм — аз, өгл — эс)
кем баа <i>ир.</i>	كم بها	кэм тэна (кэм — аз, ба — турушу)
кем таалай <i>ир.-ар.</i>	كم طالع	кэм тале (кэм — аз, тале — кешик)
кембагал <i>ар.</i>	كم بقال	кэм бөгөл
кемел <i>ар.</i>	كمال	кэмал
кемер I <i>ир.</i>	كمير	кэмэр
кемер II <i>ир.</i>	كمير	кэмэр
кемзара <i>ир.</i>	كم زور	кэм-зур (кэм — аз, зур — күч)

кемин <i>ар.</i>	كفن	кэфан
кем-карч <i>ир.-ар.</i>	كم خرج	кем — аз, хардж — чыгым
кемпай <i>ир.</i>	كم پاي	кэм-пай
кемпир <i>ир.</i>		кэм-пир
кен <i>ир.</i>	كان	кан
кенде <i>ир.</i>	كندە	көндө
кене <i>ир.</i>	كنه	кәне
кенеп <i>ир.</i>	كنف	кэнэф
кениз <i>ир.</i>	كنس	кенэс
кенизек <i>ир.</i>	كنيك	кэнизэк
кенич <i>ир.</i>	كنيچ	гендж
кеп I <i>ир.</i>	كپ	гэп
кеп II <i>ар.</i>	كپ	гаф
кеперет <i>ар.</i>	كفارت	кэффарэт
кепил <i>ар.</i>	كفيل	кэфил
кепич <i>ир.</i>	كفش	кэфиш
кепир <i>ир.</i>	كف كير	кэфгир (кэф — көбүк, гир — алуу)
кепкор <i>ир.</i>	كپ خوار	гэпхор (гэп — сөз, хор — сүйгөн)
кепсен <i>ир.</i>	كفسن	кэфсэн
кептер <i>ир.</i>	كفتر	кэфтэр
кептеркана <i>ир.</i>	كفترخانه	кэфтэр-хане (кэфтэр — көгүчкөн, хане — үй)
кер <i>ир.</i>	كر	кэр
кербаланын ити <i>ар.</i>	كر بالا	Кербала (Ирактагы шаар)
кербез <i>ир.</i>	كر بيز	горбоз
кербең <i>ир.</i>	كاروان	карэван
кербен сарай <i>ир.</i>	كاروان سرا	кар (э) васэра (карэван — кире, сэра — үй)
кергерчи <i>ир.-кырг.</i>	كر كرا	керкер — каткырык
керден I <i>ир.</i>	گردن	гэрдэн
керденкеч <i>ир.</i>	گردنكش	гэрдэнкешн (гэрдэн — моюн, кешн — тартуу)
керемет <i>ар.</i>	كرامت	кэрэмэт

кестик <i>ир.</i>	كزلك	гезлек
кесмен <i>ир.</i>	كتمان	кетман
кетменкор <i>ир.</i>	كتمانخور	кетманхор (кетман — курал, хор — чы)
кетте <i>ир.</i>	كته	кэттэ
кешмир <i>ир.</i>	كشمير	кəшмир
кеште <i>ир.</i>	كشته	кештэ
кье, гня <i>ир.</i>	كياه	гйаһ
кплем <i>ир.</i>	كليم	гелым
киная <i>ар.</i>	كنايه	кенайе
кипе <i>ир.</i>	كينه	кинэ
кипти <i>ир.</i>	كفت	кефт
кир, гир <i>ир.</i>	گري	гəри
кире <i>ир.</i>	گرا	кера
кирекеч <i>ир.</i>	گراکش	керакəш (кера — ташуу, кəш — тартуу)
кирептер <i>ир.</i>	گرفتار	герептар
кисе <i>ир.</i>	كيسه	кисэ
кисебур, киссабур <i>ир.</i>	كيسه بر	кисэбор (кисе — чөнтөк, бор — кесүү)
ките <i>ир.</i>	كت	кот
китеп <i>ар.</i>	كتاب	кетаб
китепкана <i>ар.-ир.</i>	كتابخانه	кетабхана (кетаб — чыгарма, хана — үй)
китепче <i>ар.</i>	كتابچه	кетабчэ (кетаб — чыгарма + -ча)
кишмиш <i>ар.</i>	كشمش	кешмэш
кодек <i>ир.</i>	خوتك	хотэк
кодура <i>ир.</i>	خودرو	ходроу (ход — өзү, роу — өскөн)
кожо <i>ир.</i>		хадже
көзө <i>ир.</i>	غوزه	ғүзе
коло <i>ир.</i>	غولا	ғола
колок, колек <i>ир.</i>	غولك	ғулая
коога <i>ир.</i>	غوغا	ғоуга

кооз <i>ар.</i>	قابض	габез
коолу <i>ар.</i>		гоулэн
коом <i>ар.</i>	قوم	гоум
коомат <i>ар.</i>	قامت	гамэт
кооп <i>ар.</i>	خوف	хоуф
коосул аазам <i>ар.</i>	غوث الاعظم	гоус аллах эзам (гоус — жардам, аллах — алла, эзам — олуя)
кор <i>ир.</i>	خوار	хар
кордо <i>ир.</i>	خورده	хурдэ
корек I <i>ир.</i>	خوراك	хорак
корек II <i>ир.</i>	اكوراك	курək
коренди <i>ир.</i>	خورانده	харандэ
коро <i>ир.</i>	غوره	ғүре
короз <i>ир.</i>	خروس	хорус
корстон <i>ир.</i>	خرسند	хорсəнд
косек <i>ир.</i>	اكوسك	косек
кош <i>ир.</i>	خوش	хош
кошубак <i>ир.-ар.</i>	خوشوقت	хошвəгт (хош — жакшы, вəгт — учур)
кочі коші <i>ир.-кырг.</i>	قوچ، غوچ	гуч
көзө <i>ир.</i>	كوزه	кузе
көй баатыр <i>ир.-кырг.</i>	كوي	гуй — чыгаан, мыкты
көйкап <i>ир.-ар.</i>	كوه كاف	куһ каф (куһ — тоо, каф — араб алфавитиндеги «к» тамгасынын аталышы)
көй кашка <i>ир.-кырг.</i>	كوي	гуй — мыкты, чыгаан
көкнар <i>ир.</i>	كوكنار	кукнар (кук — алкынуу, нар — делбеленүү)
көкнары <i>ир.</i>	كوكناري	кукнари (көк — алкынуу, нари — делбеленүүчү)
көкүл <i>ир.</i>	كاكل	какол
көмөч <i>ир.</i>	كماچ	комадж
көмөчдан <i>ир.</i>	كماچدان	комадждан (комадж — нан, дан — салгыч идиш)
көөдөк <i>ир.</i>	اكودك	кудək

көөдөн <i>ир.</i>	كوذن	коудэн
көөмүш <i>ир.</i>	گاومش	гав-мнш
көөнө <i>ир.</i>	كهنه	көһнө
көөр <i>ир.</i>	گوهن	гауһөр
көөсөр I <i>ар.</i>	گوئن	көүсөр
көөсөр II <i>ир.</i>	گاوسر	гав-сар (гав — уй, сар — баш)
көөхөр <i>ир.</i>	گوهن	гоуһөр
көр I <i>ир.</i>	گوز	кур
көр II <i>ир.</i>	گور	гур
көр-азабы <i>ир.-ар.</i>	گورعذاب	гур-эзаб (гур — мүрзө, эзаб — кыйноо)
көркана <i>ир.</i>	گورخانه	гурхана (гур — бейит, хана — үй)
көркоо <i>ир.</i>	گورخواه	гурхай (гур — мүрзө, хай — каалоо)
көрмар <i>ир.</i>	گورمار	кур-мар (кур — сокур, мар — жылан)
көрө <i>ир.</i>	گوراب	кураб
көр пенде <i>ир.</i>	گوربند	курбэндэ (кур — сокур, бэндэ — кул)
көрүстөн <i>ир.</i>	گورستان	гурестан (гур — мүрзө, стан — жай)
көсөө <i>ир.</i>	كوسه	кусе
көспант <i>ир.</i>	گوسفند	гүсфэнд
кеталакы <i>ир.</i>	گوته علقه	кутаһ олге (кутаһ — кыска, олге — байланыш)
көчө <i>ир.</i>	گوجه	куче
көш <i>ир.</i>	گوشت	гушт
көшмөр <i>ир.</i>		гуштмэнд (гушт — эт, мэнд — луу)
кубаар-зан <i>кырг.-ир.</i>	زن	кубаар — түп ата, зан — аял
кубат <i>ар.</i>	قوت	гүввэт
кудаа <i>ир.</i>	خدا	худа
кудай <i>ир.</i>	خدای	худан
кудайкөй <i>ир.</i>	خدای گوی	худагөй (худа — теңир, гөй — чыл)
кудай таала <i>ир.-ар.</i>	خدا تعالی	худатээла (худа — теңир, тээла — жогору турган)

кудайы <i>ир.</i>	خدای	худайн
кудду, куду <i>ир.</i>	خود	ход
кудурет <i>ар.</i>	قدرت	годрэт
куй I <i>ир.</i>	خوی	хуй
куй II <i>ир.</i>	خواه	хай
кулк <i>ар.</i>	خلق	холр
кулкулдабат <i>ар.</i>	قل هو الله احد	кул — айт, хуваллоху — ушу кудай, ахад — жалгыз
кулкум, кулкун <i>ар.</i>	حلقوم	һолғум
кулпу <i>ир.</i>	قفل	гофл
кулуя <i>ар.</i>	قلیا	кул — айт, йа — эй сен
кум <i>ир.</i>	حم	хом
кумай II <i>ир.</i>	خومای	хумай
кумар I <i>ир.</i>	خمار	хомар
кумар II <i>ир.</i>	قمار	гомар
кумарпоз <i>ир.</i>	قمار باز	гомар-баз (гомар — утуш, баз — сүйгөн)
кумпар, кумпай <i>ир.</i>	خمپاره	хомпарэ
кумура <i>ир.</i>	خمره	хомрэ
кумча <i>ир.</i>	غنچه	гонче
кумса <i>ар.</i>		хэнэсе
кун <i>ир.</i>	خون	хун
кунаба <i>ир.</i>	خون آبه	хун-абэ (хун — кан, абэ — суу)
кунда, гунда <i>ир.</i>	غنده	гонде
кундак <i>ир.</i>	قنداق	гондар
кундар <i>кырг.-ир.</i>	دار	дар — луу
куник <i>ир.</i>	خنك	хонок
кунут <i>ар.</i>	قنوت	гонут
куп <i>ир.</i>	خوب	хоб
купа <i>ар.</i>	قبه	гоббе
куптан <i>ир.</i>	خفتن	хофтэн
купуня <i>ар.</i>	خفيه	хофье

курап <i>ар.</i>	قران	ғор'ан (ғор'ан — окуу, окула турган)
курап катма <i>ар.</i>	قران خاتمه	ғор'ан-хатәмә (ғор'ан — окуш, хатәмә — бүтүрүү)
курдум <i>ар.</i>	کرداب	герд-аб (герд — айлампа, аб — суу)
куржун <i>ар.</i>	خرجين	харджин
курма <i>ар.</i>	خرما	хорма
курман, курбан <i>ар.</i>	قربان	ғорбан — союу
курман айт <i>ар.</i>	قربان عيده	ғорбан-әйд (ғорбан — союу, чалуу, әйд — майрам)
курп <i>ар.</i>	قرب	ғорб
курсант <i>ар.</i>	خرسند	хорсәнд
куса <i>ар.</i>	عضه	ғоссе
кусадар <i>ар.-ар.</i>	عضه دارى	ғоссе-дарн (ғоссе — сагынуу, дарн — болуу)
кусейин <i>ар.</i>	حسينى	һосәйинн
кусул <i>ар.</i>	غسل	ғосл
кусул даарат <i>ар.</i>	غسل تهارت	ғосл тәһарәт (ғосл — киринүү, тәһарәт — жуунуу)
кусумат <i>ар.</i>	حصومت	хосумәт
кусур <i>ар.</i>	قصور	ғосур
кутпа I, кут <i>ар.</i>	قطب	ғутб
кутпа II <i>ар.</i>	خطبه	хотбә
куту <i>ар.</i>	قوطى	ғути
кутум <i>ар.</i>	كتم	кәтум
куш, хуш <i>ар.</i>	خوش	хош
куш кат <i>ар.-ар.</i>	خوش خط	хошәт(т) (хош — жакшы, хәт — жазуу)
кушкана <i>ар.</i>	گوشتخانه	ғуш-ханә (әуш — әт, ханә — үй)
кушкер <i>ар.</i>	خوشگوار	хошговар (хош — жакшы, говар — сннүүчү)
куштар <i>ар.</i>	خوش دار	хош-дар (хош — жакшы, дар — бар)
күбә I <i>ар.</i>	قبا	ғаба
күбә II <i>ар.</i>	كواه	говах

күбә наама <i>ар.</i>	كواه نامه	говах-наме (говах — кепил, наме — жазуу)
күкүрт <i>ар.</i>	كوكرد	гүгәрд
күл <i>ар.</i>	كل	гол
күл, күлапса <i>ар.</i>	كل افشان	гол-әфшан (гол — кыз-тылт, әфшан — себилген)
күл бак, гүл бак <i>ар.</i>	كل باغ	гол-бағ (гол — байчечек, бағ — өсүмдүк)
күлбото, килбото <i>ар.</i>	كل بوته	гел-ботә (гел — чопо, ботә — очок)
күлбурак <i>ар.</i>	كل برک	гол-бәрг (гол — байчечек, чечек, бәрг — желекче)
күлгаакы <i>ар.</i>	كل قاقى	гол-ғағи (гол — байчечек, чечек, ғағи — каакым)
күлгүн <i>ар.</i>	كلگون	голгүн
күлдү <i>ар.</i>	كل	колл
күлнар <i>ар.</i>	كل نار	гол-нар (гол — байчечек, нар — анар)
күлө <i>ар.</i>	كلاه	колаһ
күлпөт <i>ар.</i>	كلفت	колофт
күлүстөн <i>ар.</i>		голистан (гол — байчечек, стан — жай)
күлчө <i>ар.</i>	كلوچه	колүче
күмбөз <i>ар.</i>	گنبد	гомбәз
күм-жан <i>ар.</i>	گمجان	гом-джан (гом — житүү, джан — тын)
күмөн, күнөм <i>ар.</i>	گمان	гомән
күмөндөр, күнөмдөр <i>ар.</i>	گماندار	гомандар (гомән — шек, дар — болуу)
күмпайкүм <i>ар.</i>	گمپايكوم	конфәйәкүм
күмүрөй <i>ар.</i>	گمراه	гом-раһ (гом — житүү, раһ — жол)
күндө II <i>ар.</i>	گند	конд
күнжара <i>ар.</i>	گنجاله	конджалә
күнжүт <i>ар.</i>	گنجد	конджел
күңө, күнөө <i>ар.</i>	گناه	гонаһ
күнөкөр, күнөөкөр <i>ар.</i>	گناه كار	гонаһкар (гонаһ — жазык, кар — тартуу)
күнөйү <i>ар.</i>	گناهي	гонаһи

күң кыт.-ир.	گونگ	гонг
күпү	قياء	каба
күпүр ар.	كفر	кофр
күтчөк ир.	گو بچك	гүпчек
күрзү, күрсү ир.	گوز	гөз
күрсү ар.	گورسى	горси
күрүч ир.	گونج	горондж
күчала ир.	گوجال	күчал
күшүнө ир.	گوشيدە	кәшиде — жаакка чабуу
кыбыла ар.	قبلة	гебле
кыбыла наама ар.-кырг.	قبلة نامە	гебле-нима (гебле — кыбыла, нима — көрсөтүү)
кыдыр, кызыр ар.	خضراء	хәэра — жашыл
кыжалат ар.	خجالت	хәджалат
кыжак ир.	گجك	геджәк
кыз бурак кырг.-ир.	برگ	бөрг бөрг — гүл желе-ги)
кызмат ар.	خدمت	хәдмәт
кызматкер ар.-ир.	خدمتكار	хәдмәткар (хәдмәт — иш, кар — иштөө)
кызыгар кырг.-ир.	غار	гар — бузук
кыйла ир.	خيلي	хэйли
кыл ир.	خيل	хил
кылабдан ар.-ир.	غلاف دان	гелаф-дан (гелаф — кын, дан — салгыч)
кылап ар.	غلاف	гелаф
кылапат ар.	خلاف	хәлаф
кылбат ир.	خلوت	хәлвәт
кылда, кылды, кылла ир.	قبلة	килле
кылым ар.	قليم	эглим
кымбат ар.	قميت	геймәт
кымкап ир.	كمخا	кәмха
кына ар.	خنا	хна

кыраат ар.		гәраәт
кырааткана ар.-ир.		гәраәт-хане (гәраәт — окуу, хане — үй)
кыраж ар.	خراج	хәрадж
кырдар, кардар, кары-дар ир.	خريدار	хәридар
кырк адис кырг.-ар.		һәдәс (һәдәс — уламыш)
кырк чилтен кырг.-ир.	چيلتن	чәһәл-тән (чәһәл — кырк, тән — дене)
кырк убазир кырг.-ар.	وزير	вәзир
кырман ир.	خرمن	хәрмән
кырмызы ир.	قرمزى	фәрмәзи
кыса ар.	قصه	фәссә
кысап ар.	حساب	һәсаб
кысас ар.	قصاص	ғәсас
кыта ар.	غطاء	гәта
кытат II ар.	قطعات	гәтеат
кытга ар.	قطعه	ғәт'ә
кытмыр II ар.	قطمير	ғәтмир
кыш ир.	خشت	хәшт
кыя ир.	گياه	гийәһ
кыябан ир.	خيابان	хийабан
кыязы ир.	قياس	гийәс
кыял ар.	خيال	хийәл
кыялкөч ар.-ир.	خيالكش	хийәлкәш (хийәл — ой, кәш — чыл)
кыям ар.	قيام	гийәм
кыямат ар.	قيامت	гийәмәт
кыямат кайым ар.	قيامت قائم	гийәмәт-ғәзм (гийәмәт — тирилүү, ғәзм — тикте туруу)
кыянат ар.	خيانت	хийәнат
кыяпат ар.	قيافت	гийәфәт
кыяр ар.	عيار	әйяр
кзә I ир.	گاه	гәһ
кзәжим, кезжим ир.	گاجان	качал

Л

лаажы ар.	علاج	эладжо
лаазым ар.	لازم	лазем
лаал ар.	لعل	лэ'л
лаала, лала ир.	لاله	лале
лаанат, ылаанат ар.	لعنت	лэ'нэт
лаббай, ляббай ар.	لبي	лаббэй
лаббайка, лапайка ар.	لبيك	лаббейкэ
лаббас ар.	لباس	лебас
лагил ар.	لغل	лагил
лазат, лаззат ар.	لذت	лэзээт
лапым, ылапым ар.	الهي	алэһи
лакап ар.	لقب	лагаб
лакчагер, лакшагер ир.	لخشه كين	лэхше-гир (лэхше — от, учкун, гир — карма-гыч)
лалавун ир.		лабэла
лалин ир.		лэм
лалмикер ир.		лэм-кар (лэм — кайрак, кар — иштөө)
лам ар.	لام	лам
лангер ир.	لنگر	лэнгэр
лап ир.	لاپ	лап
ларзан ир.	لرزان	лэрзан
лат-манат ар.		лат
лата ир.	لته	лэтте
лахан ир.	لتهنگ	нәһәнһ
лахат ар.	لحد	ләһэд
лашкер ир.	لشكر	ләшкәр
лсген ир.	لكن	лаган
легилек ир.	لكلك	леклек
лез ар.	لحظه	лэһэз

лек ир.	لك	лэк
лекни, ликни ар.	لكن	лэкен
леп ир.	لب	лэб
ликепче ир.	ليكا بچه	ликәпчә
лек ир.	لوكا	лук
лөлү ир.	لولى	лули
лугат ар.	لغت	лоғат
лули кебеп ир.	لولى كباب	луле кебаб
	М	
маазир, мазир ар.	معدور	мә'зур
маал ар.	محل	маһалл
маала I ар.	محلہ	мәһәлле
маала II ар.	معلی	мәһәллә
маалумат, маалымат ар.	معلومات	мә'лумат
маалым, маалым ар.	معلوم	ма'лум
маанек ир.	پناه	пинаһ
маани ар.	معنى	мә'на
маара ир.	مره	марре
маарек, маареке ар.	معركه	мә'рәке
маасы ир.	ماخسى	махси
мавшык ар.	معشوق	мә'шуф
мавшыр ар.	معشوق	мә'шуф
магазин ар.-ор.	مخازن	мәхазән
магдыр ар.	مقدار	мәғдар
магрифат ар.	مغرب	мә'рәфәт
магарип шугбасы ар.	معارف شعبه	мәарәф — шо'бе (маарәф — агартуу, шо'бе — бөлүм)
магырып ар.	معرب	мәгрәб
маданий ар.-ир.	مدنى	мәдәни

МАДАНИЯТ

маданият <i>ар.</i>	مدنيت	мэдэнийбэт
медер <i>ир.</i>	مادر	мадэр
мады <i>ир.</i>	ماده	мадэ
мажара <i>ар.</i>	ماجرا	маджэра
мажбур <i>ар.</i>	مجبور	маджбур
мажбурнят <i>ар.</i>	مجبوريت	маджбурнийбэт
мажнлис <i>ар.</i>	مجلس	маджлес
мажнун <i>ар.</i>	مجنون	маджнун
мажуж <i>ар.</i>	ماجوج	маджудж
мажүрүм тал <i>ар.-кырг.</i>	مجروح	маджруһ — мажүрөө
мажусу <i>ар.</i>	مجوسي	маджуси
мажүрөө <i>ар.</i>	مجروح	маджруһ
маза <i>ир.</i>	مزه	мэзэ
мазак, мазаке <i>ар.</i>	مزاح	мэзаһ
мазап <i>ар.</i>	مذهب	мэзһэб
мазар <i>ар.</i>	مزار	мэзар
мазаркерде <i>ар.-ир.</i>	مزارگردن	мэзар кәрдән (мэзар — ыйык, кәрдән — иштөө)
мазинн <i>ар.</i>		муазинн
мазир <i>ар.</i>	مؤثر	моэссэр
мазмун <i>ар.</i>		моэззэн
мазурат <i>ар.</i>	معذرت	мэ'зэрэт
майда <i>ир.</i>	ميده	мэйдэ
майдан <i>ир.</i>	ميدان	мэйдан
майинн <i>ир.</i>	مهين	мэһинн
майкан <i>ир.</i>	پایخست	пайхэст
майкана <i>ир.</i>	ميهن	миһан
маймыл <i>ир.</i>	ميون	мэймун
маймынжан <i>ир.</i>	ميونجان	мэймунджан
майна <i>ир.</i>		мэйнэ
майпап <i>ир.</i>	پاين آب	пайинн аб (пайинн — төмөн, аб — суу)

майса <i>ир.</i>		сабзэ
майып <i>ар.</i>	معيوب	мә'йүб
макаббат, махаббат <i>ар.</i>	محبت	мәһәббәт
маке <i>ир.</i>	مكه	макке
макал <i>ар.</i>	مقال	мәғал
макала <i>ар.</i>	مقاله	мәғале
макпи <i>ар.</i>		мәхфи
маки <i>ир.</i>		пуки
макирөө, мекиринн <i>ар.</i>	مكروه	мәкруһ
маккатулло <i>ар.</i>	مكة الله	мәккитуадлаһ
макмал <i>ар.</i>	مخمل	мәхмәл
макрум <i>ар.</i>	محرم	моһәррәм
максат <i>ар.</i>	مقصود	мәғсәд
максым I <i>ар.</i>	معظم	моэззәм
максым II <i>ар.</i>	مأثوم	мә'сум
макул <i>ар.</i>	معقول	мә'ғул
макулук <i>ар.</i>	مخلوق	мәхлуғ
макүл <i>ар.</i>	معقول	муваккел
макүр, макүрөө <i>ар.</i>	مكروه	мәкруһ
макшар, махшар <i>ар.</i>	محش	мәһшәр
мала I <i>ир.</i>		мәһилә
мала II <i>ир.</i>		мале
малаам I <i>ар.</i>	مراهم	мәраһәм
малаам II <i>ир.</i>	ملحم	молһәм
малал <i>ар.</i>	مالال	мәләл
малгун <i>ар.</i>	ملعون	мәл'ун
малкана <i>кырг.-ир.</i>	مال خانه	малхане (хане — үй)
малкор <i>ир.</i>	مال خور	малхор (хор — сүйгөн)
малсар <i>ир.</i>	مال سر	мәлсәр
мама <i>ир.</i>	ماما	мама
мамадана <i>ир.</i>	محمد	моһәммәд

МАМАДАНА

мамиле <i>ир.</i>	معامله	моамэле
мамлекет <i>ар.</i>		мэмлэкэт
мамонт <i>ар.</i>	ماموت	мамут
мамырчылык <i>ар.-кырг.</i>	معجور	мә'мур
манап <i>ар.-ир.</i>	مناب	манаб — орун басар
манат I <i>ар.</i>	منات	манат
манат II <i>ар.</i>	منات	манат
мандикер, мардикер <i>ир.</i>	مردكار	мәрдкар (мәрд — киши, кар — иштөөчү)
мандил <i>ир.</i>	منديل	мәндил
манжа, манча <i>ир.</i>	پنجه	пәнджә (пәнджә — беш)
мансап <i>ир.</i>	منصب	мәнсәб
мансаптар <i>ар.-ир.</i>	منصب	мәнсәбдар (мәнсәб — орун, дар — болуу)
мансапкор <i>ар.-ир.</i>	منصبخور	мәнсәбхор (мәнсәб — орун, хор — сүйүү)
манат <i>ир.</i>	بند	бәнд
мантык <i>ир.</i>	منطق	монтәг
маң <i>ир.</i>	بنگ	бәнг
маңги I, баңги <i>ир.</i>	بنگي	бәнги
маңги II <i>ар.</i>	منگي	мәнги
мар <i>ар.</i>	مار	мәрре
мара <i>ир.</i>		мәрре
мараз, мерес <i>ар.</i>	مرضی	мәррә
марбет <i>ир.</i>	مرواريد	морварид
мардан <i>ир.</i>	مردانه	мәрданә
мардек <i>ир.</i>	مردك	мәрдәк
маржан <i>ир.</i>	مرجان	мәрджан
марзе <i>ир.</i>	مرزه	мәрзә
марифат <i>ар.</i>	معرفت	мә'рәфәт
маркабат, маркамаат <i>ар.</i>	مرحمت	мәрһәмәт
маркадар <i>ир.</i>	پرخوردار	бәрхордар
марказ <i>ар.</i>	مرکز	мәркәз

маркум, маркун <i>ар.</i>	مرحوم	мәрһум
март <i>ир.</i>	مرد	мәрд
мартаба, мертебе <i>ар.</i>	مرتبه	мәртабә
мартуу <i>ар.</i>	مرتعی	мортәэш
мархамат <i>ар.</i>	مرحمت	мәрһәмәт
мас <i>ир.</i>	مست	мәст
масейил <i>ир.</i>	مسيل	мәсил
маселе <i>ар.</i>	مسئله	мә'әлә
маселен <i>ар.</i>	مثلا	мәсәлән
масилет, маслахат <i>ар.</i>	مصلحت	мәсләхәт
маскара <i>ар.</i>	مسخره	мәсхәрә
маскарапоз <i>ар.-ир.</i>	مسخره باز	мәсхәрәбази (мәсхәрә — күлкү, бази — иштөө- чү)
маске <i>ир.</i>	مسکه	мәске
маскүнөм <i>ар.</i>	منوم	монәввәм
мастаба <i>ир.</i>	مستابه	мәстәбе
мастат <i>ар.</i>	مصلحت	мәсләһәт
масык, мансук <i>ар.</i>	منسوخ	мәнсух
мат I <i>ир.</i>	مات	мат
мат II <i>ар.</i>	مد	мәд (д)
мата <i>ар.</i>	متاع	мәтә'
матбуга <i>ар.</i>	مطبعه	мәтбәэ
матгубат <i>ар.</i>	مطبوعات	мәтбуат
махшар майдан <i>ар.-ир.</i>	محشر ميدان	мәһшәр майдан
маш I <i>ир.</i>	ماش	маш
маша <i>ир.</i>	ماشه	маше
машаа <i>ир.</i>	پشه	пәш(ш)e
машаалла <i>ар.</i>	ماشنا دالله	машә'әллаһ
машаакана <i>ир.</i>	پشه خانه	пәш(ш)ехане [пәш(ш)e — чиркей, хане — үй]
машайык, машаяк <i>ар.</i>	مشايخ	мәшәйех
машакат <i>ар.</i>	مشقت	мәшәғғәт

МАШАТЫ

374

машаты <i>ир.</i>	مشهد	мәшһәд
машкул <i>ар.</i>	مشغول	мәшгул
машкур, машур <i>ар.</i>	مشهور	мәшһур
машырык <i>ар.</i>	مشرق	мәшрәғ
мают <i>ар.</i>	موت	моут
мая <i>ир.</i>	پايه	пайе
маяна <i>ир.</i>	ماهيانه	маһийане
медет <i>ар.</i>	مدد	мәдәд
медеткер <i>ар.-ир.</i>	مددكار	мәдәдкар (мәдәд — жар-дам, кар — иштөөчү)
медресе <i>ар.</i>	مدرسه	мәдрәсә
медресе аалня <i>ар.</i>	مدرسه عالي	мәдрәсә али (мәдрәсә — окуу жайы, али — жогору)
мейиз <i>ир.</i>		мәвиз
мейил <i>ар.</i>	میل	мәйл
мейли кадыр <i>ар.</i>	میل قدر	мәйл гәдр (мәйл — көңүл, гәдр — сыйлуу)
мейир, мээр <i>ир.</i>	مهر	мәһр
мейирим, мээрим <i>ир.</i>	مهرم	мәһрм
мейирман, мээрман <i>ир.</i>	مهر بان	мәһрәбан (мәһрә — жактыруу, бан — -чы)
мейит <i>ар.</i>	میت	мәййет
мейман <i>ир.</i>	مهمان	мәһман
мейман дос <i>ир.</i>	مهمان دوست	мәһмандуст (мәһман — конок, дуст — ынак)
мейманкана <i>ир.</i>	مهمان خانه	мәһманхане (мәһман — конок, хане — үй)
мейман-ысман <i>ир.</i>	مهمان اسمان	мәһман эсман (мәһман — конок, эсман — аты аталган)
меке II <i>ар.</i>	مکید	мәкид
меккен кава <i>ар.</i>	مکه کعبه	мәкки ка'бә (мәкки — шаар, ка'бә — сандыкча)
мекем <i>ар.</i>	محکم	моһкам
мекеме <i>ар.</i>	محکمه	мәһкәмә
мекен <i>ар.</i>	مکان	мәкән
мекер, мекир <i>ар.</i>	مکر	мәкр

МИРИ

375

мекирик, макирөө <i>ар.</i>	مکروه	мәкруһ
мекьян <i>ир.</i>	ماکيان	макийан
мектеп <i>ар.</i>	مکتب	мәктәб
менде <i>ир.</i>	بندہ	бәнде
мент <i>ир.</i>	بند	бәнд
мендубана <i>ир.</i>	پنگی دیوانه	бәнги диванә (бәнги — келесоо, диванә — жинди)
мербет, бермет <i>ир.</i>	مرواريد	морварид
мерес <i>ар.</i>	مرضی	мәрәз
мерез <i>ар.</i>	کرینا	кәриз
мереке <i>ар.</i>	معرکه	мә'рәке
мерт <i>ир.</i>	مرگ	мәрг
мерте <i>ар.</i>	مرتبہ	мәртәбә
месел <i>ар.</i>	مثال	мәсәл
мети <i>ир.</i>	متہا	мәтте
мечит <i>ар.</i>	مسجد	мәсджед
мешке, маске <i>ир.</i>	مسک	мәске
мийба, мива <i>ир.</i>	میوه	мивә
мийзам, мыйзам <i>ар.</i>	نظام	низам
мийзам <i>ир.</i>	میزان	мизан
мийна <i>ир.</i>	مینا	мина
милдет <i>ир.</i>	منت	мәннәт
милдеткер <i>ар.-ир.</i>	منت کار	мәннәткар (мәннәт — борч, кар — иш)
милдеттар <i>ар.-ир.</i>	منت دار	мәннәтдар (мәннәт — борч, дар — болуу)
милк, мүлк <i>ир.</i>	میلک	милк
миллет, милдет <i>ар.</i>	ملت	мәлләт
милте <i>ир.</i>	فتیله	фәтиле
милтекеч <i>ир.-</i>	فتیله کش	фәтилекәш (фәтиле — от бергич, кәш — -чы)
мин <i>ар.</i>	میم	мин
минбар <i>ар.</i>	منبر	мәмбар
мири <i>ир.</i>	میری	мири

миршап, муршап <i>ар.</i>	ميرشاب	миршэб (мир — улук, шэб — түң)
мис <i>ар.</i>	مس	мэс
мисал <i>ар.</i>	مثل	мэсэл
мисибек, мисбек <i>ар.</i>	ميسواك	мэсвак
мискин <i>ар.</i>	ميسكين	мэскин
мисте <i>ар.</i>	يستة	пистэ
мнтаам, мнтайым <i>ар.</i>	متهم	мттэһэм
мите <i>ар.</i>	مته	мэтэ
миича <i>ар.</i>	موچيچه	мучичэ
мобия <i>ар.</i>	موبيا	мумийа
можур <i>ар.</i>	مهاجر	моһаджер (көчүп келүүчү)
мойлоо <i>ар.</i>	موي لب	муй лэб (муй — түк, лэб — эрпн)
мойсопут <i>ар.</i>	سفيد موي (ي)	сэфидму (й) (сэфид — ак, муй — түк)
молдо <i>ар.</i>	ملا	молла
молтолуу <i>ар.-кырг.</i>	مخيل	моһил (моһил — амал + -луу)
мом <i>ар.</i>	موم	мум
момун I <i>ар.</i>	مؤمن	мо'мэн
моолут <i>ар.</i>	مولود	моулуд
моот, нооту <i>ар.</i>	ماموت	маһут
мор <i>ар.</i>	مورى	мурн
мөкү II <i>ар.</i>	ماكو	макү
мөл <i>ар.</i>	حول	хол
мөөнөт <i>ар.</i>	مهلت	моһлэт
мөөр <i>ар.</i>	مهر	моһр
мөөсүл I <i>ар.</i>	موصول	мөүсүл
мутабар <i>ар.</i>	معتبر	мо'тэбэр
муба <i>ар.</i>	وباء	вэба
мубакүл, макүл <i>ар.</i>	موكل	мовэккел
мубарек <i>ар.</i>	مبارك	мобарэк

мугалим <i>ар.</i>	معلم	моаллем
мугалим саани <i>ар.</i>	معلم ثانى	моаллем сани (моаллем — окутуучу, экинчи)
мугалим обол <i>ар.</i>	معلم اول	моаллем эввэл (моаллем — окутуучу, биринчи)
мугалима <i>ар.</i>	معلمه	моаллемэ
мугамыр <i>ар.</i>	معمر	моэммэр
мудаа, мүдөө <i>ар.</i>	مدعا	молдэ
мударис <i>ар.</i>	مدرس	модэртэс
мужтахит, мужтайнд <i>ар.</i>	مجتهد	моджтэһэд
музаварат <i>ар.</i>	مظاهرات	мозаһэрэт
музапат <i>ар.</i>	مظاهرات	мозафат
мукаба <i>ар.</i>	مقوا	могавва
мукаддас <i>ар.</i>	مقدس	могэддэс
мукам <i>ар.</i>	مقام	могэм
мукарап <i>ар.</i>	مقرب	могэртэб
мукафат <i>ар.</i>	مكافآت	мокафэт
муклус, мукулус <i>ар.</i>	مخلص	мохлэс
муктаж <i>ар.</i>	محتاج	моһтадж
муктарам <i>ар.</i>	محترم	моһтарэм
муктасар <i>ар.</i>	مختص	мохтэсар
мукум I <i>ар.</i>	مقيم	моғим
мукум II <i>ар.</i>	محکم	моһкэм
мунажат <i>ар.</i>	مناجات	монаджат
муназа I <i>ар.</i>	منظم	моңэззэм
муназа II <i>ар.</i>	منزه	моңэззэһ
мунайым <i>ар.</i>	ملايم	молаһем
мунапык <i>ар.</i>	مناقض	монафе
мунар, мунара <i>ар.</i>	مناره	манарэ
мунасип <i>ар.</i>	مناسب	монасэб
муштак <i>ар.</i>	مفتاح	мэфтаһ

мупту <i>ар.</i>	مفتى	мофти
мураа, мурад <i>ар.</i>	مراد	морад
муражаат <i>ар.</i>	مراجعت	мораджеат
мураккеп <i>ар.</i>	مرکب	морэккэб
муракыр, мыракыр <i>ар.-ир.</i>	میراخور	мирахор (мир — улук, ахор — аштоо)
мурап <i>ир.</i>	میراب	мираб (мир — улук, аб — суу)
мурас <i>ар.</i>	میراث	мирас
мураскор, мираскор <i>ар.-ир.</i>	میراث خور	мирасхор (мирас — энчи, хор — -чы)
мурдар, мырдар <i>ар.</i>	مردار	мордар
мурид, мурут <i>ир.</i>		морид
мурк <i>ир.</i>	مرغ	морр
мусалла, мусаллас <i>ар.</i>	مثلث	мосаллэс
мусап <i>ар.</i>	مذهب	мозэһһэб
мусалыр <i>ар.</i>	مسافر	мосафэр
муслим <i>ар.</i>	مسلم	мослем
мустакем <i>ар.</i>	مستحکم	мостэһкэм
мустапа <i>ар.</i>	مصطفى	мостэфа
мустар <i>ар.</i>	مضطرب	мозтэр (р)
мустарап <i>ар.</i>	مضطرب	мозтэрэб
мусулман <i>ар.-ир.</i>	مسلمان	мосалман
мухит <i>ар.</i>	محیط	мухит
муш, муштум <i>ир.</i>	مشت	мошт
муштар <i>ир.</i>	مشت دار	моштдар (мошт — жуду-рук, дар — бар)
мүдүр <i>ар.</i>	مدیر	модир
мүлк, мүлүк <i>ар.</i>	ملك	молк
мүлүшкөр, мүнүшкөр <i>ир.</i>	میشکار	мэнэшкар
мүмкүн, мүмкин <i>ар.</i>	ممکن	момкен
мүмкүн кадар <i>ар.</i>	ممکن قدر	момкен гэдэр
мүнсөк <i>ар.</i>	منسوج	мэнсудж
мүңкүр-наңкир <i>ир.</i>		монкер накир

мүрзө, мүрдө <i>ир.</i>	مردہ	мордэ
мүрөк <i>ир.</i>	مرگ	морг
мүртөз <i>ар.</i>	مرتد	мортэд(д)
мүсүрөт I <i>ар.</i>	مسرت	масэррэт
мүсүрөт II, мазүрөт <i>ар.</i>	معذرت	мэ'ээрэт
мүшкүл <i>ар.</i>	مشکل	мошкел
мылал <i>ар.</i>	ملال	мэлал
мыраа, мурза <i>ар.-ир.</i>	اميرزاده	эмпрзэдэ (эмпр — улук, задэ — уул)
мыскал <i>ар.</i>	مقال	мэсгал
мыяз <i>ир.</i>	پياز	пийаз
мээнет, мейнет <i>ар.</i>	محنت	мэһнэт
мээнеткеч <i>ар.-ир.</i>	محنت کش	мэһнэткеш (мэһнэт — эмгек, азап, кеш — тар-туу)
мээр, мейир <i>ир.</i>	مهر	мэйр
мээр чөп <i>ир.-кырг.</i>	مهر چوب	мэйр чөб (мэйр — сүйүү + чөп)
мээрбан, мээрман, мейирман <i>ир.</i>	مهر بان	мэйрэбан (мэйрэ — сүйүү, бан — -чы)
мээримпаз <i>ир.</i>	مهر باز	мэйрэбаз (мэйрэ — сүйүү, баз — -чыл)

H

наабай <i>ир.</i>	نانوای	нанвай
наабайкана <i>ир.</i>	نانواخانه	нанвохане (нанво — напчы, хане — үй)
наадан <i>ар.</i>	نادان	надан
наал <i>ар.</i>	نعل	наил
наалат <i>ар.</i>	لعتن	лэ'нэт
наалатчы <i>ар.-ир.</i>	لعتنی	лэ'нэти
наалы <i>ир.</i>	ناله	нале
наам <i>ир.</i>	نام	нам
наама I <i>ар.</i>	عامه	аммэ
наама II <i>ар.</i>	نوا	нэва
наама III <i>ар.</i>	نامه	намэ

мушту <i>ар.</i>	مفتى	мофти
мураа, мурад <i>ар.</i>	مراد	морад
муражаат <i>ар.</i>	مراجعت	мораджеат
мураккеп <i>ар.</i>	مركب	мораккаб
муракыр, мыракыр <i>ар.-ип.</i>	ميراخور	мирахор (мир — улук, ахор — аштоо)
мурап <i>ар.</i>	ميراب	мираб (мир — улук, аб — суу)
мурас <i>ар.</i>	ميراث	мирас
мураскор, мираскор <i>ар.-ип.</i>	ميراثخور	мираскор (мирас — энчи, хор — чы)
мурдар, мырдар <i>ар.</i>	مردار	мордар
мурид, мурут <i>ип.</i>		морид
мурк <i>ип.</i>	مرغ	морр
мусалла, мусаллас <i>ар.</i>	مئلت	мосэллэс
мусап <i>ар.</i>	مذهب	мозэһһэб
мусапыр <i>ар.</i>	مسافر	мосафэр
муслим <i>ар.</i>	مسلم	мослэм
мустакем <i>ар.</i>	مستحکم	мостэһкэм
мустапа <i>ар.</i>	مصطفى	мостэфа
мустар <i>ар.</i>	مضطر	мозтэр (р)
мустарап <i>ар.</i>	مضطرب	мозтэрэб
мусулман <i>ар.-ип.</i>	مسلمان	мосэлман
мухит <i>ар.</i>	محيط	мухит
муш, муштум <i>ип.</i>	مشت	мошт
муштар <i>ип.</i>	مشتدار	моштдар (мошт — жудурук, дар — бар)
мүдүр <i>ар.</i>	مدیر	модир
мүлк, мүлүк <i>ар.</i>	ملك	молк
мүлүшкөр, мүнүшкөр <i>ип.</i>	ممشكار	мэнэшкар
мүмкүн, мүмкин <i>ар.</i>	ممکن	момкен
мүмкүн кадар <i>ар.</i>	ممکن قدر	момкен гэдэр
мүнсөк <i>ар.</i>	منسوج	мэнсудж
мүңкүр-наңкир <i>ип.</i>		монкер наңкир

мүрзө, мүрдө <i>ип.</i>	مردہ	мордэ
мүрөк <i>ип.</i>	مرگ	морг
мүртөз <i>ар.</i>	مرتد	мортэд (д)
мүсүрөт I <i>ар.</i>	مسرت	мэсэррэт
мүсүрөт II, мазүрөт <i>ар.</i>	معذرت	мэ'зэрэт
мүшкүл <i>ар.</i>	مشکل	мошкел
мылал <i>ар.</i>	ملال	мэлал
мырза, мурза <i>ар.-ип.</i>	اميرزاده	эмирзадэ (эмпр — улук, задэ — уул)
мыскал <i>ар.</i>	مقال	мэсгал
мыяз <i>ип.</i>	بيازا	пийаз
мээнет, мейнет <i>ар.</i>	محنت	мэһнэт
мээнеткеч <i>ар.-ип.</i>	محنت کش	мэһнэткеш (мэһнэт — эмгек, азап, кеш — тартуу)
мээр, мейир <i>ип.</i>	مهر	мэһр
мээр чөп <i>ип.-кырг.</i>	مهرچوب	мэһр чөб (мэһр — сүйүү + чөп)
мээрбан, мээрман, мейнр-ман <i>ип.</i>	مهربان	мэһрэбан (мэһрэ — сүйүү, бан — чы)
мээримпаз <i>ип.</i>	مهر باز	мэһрэбаз (мэһрэ — сүйүү, баз — чыл)

Н

наабай <i>ип.</i>	نانواى	нанвап
наабайкана <i>ип.</i>	نانواخانه	нанвохане (нанво — напчы, хане — үй)
наадан <i>ар.</i>	نادان	надан
наал <i>ар.</i>	نعل	нал
наалат <i>ар.</i>	لعت	лэ'нэт
наалатчы <i>ар.-ип.</i>	لعتى	лэ'нэти
наалы <i>ип.</i>	ناله	нале
наам <i>ип.</i>	نام	нам
наама I <i>ар.</i>	عامه	аммэ
наама II <i>ар.</i>	نوا	нава
наама III <i>ип.</i>	نامه	намэ

НААМАРТ

380

наамарт <i>ир.</i>	نامرد	намэрд (на — эмес, мэрд — эр)
наар <i>ир.</i>	ناهار	наһар
нааразы <i>ир.-ар.</i>	ناراخي	нарази (на — эмес, рази — макул)
нааүмүт <i>ир.-ар.</i>	تامايد	наомид (на — эмес, мид — тилек)
набаптык <i>ир.-кырг.</i>	ناباب	набаб (набаб — ылайыксыз, жараксыз + -лык)
набат <i>ар.</i>	نبات	набат
набаттуу <i>ар.-кырг.</i>	انابات	энабат (энабат — кадыр + -луу)
наби, нап <i>ар.</i>	نافع	нафэ'
набыт <i>ир.</i>	نابود	набуд
навада <i>ир.</i>	مبادا	мэбада
навайн <i>ар.</i>	نواين	ноуинн
нагыра, нагара <i>ар.</i>	نقاره	нағаре
наесеп, найынсап <i>ир.-ар.</i>	ناانصاف	на энсаф (на — эмес, энсаф — алк)
наети, наяты <i>ар.</i>	نهايت	наһайат
наз <i>ир.</i>	ناز	наз
назар <i>ар.</i>	نظر	нэзэр
назик <i>ир.</i>	نازك	назок
назир <i>ар.</i>	نذر	нээр
най <i>ир.</i>	ناي	най
найза <i>ир.</i>	نيزا	нэйзэ
найзакер <i>ир.</i>	تيزه کار	нэйзэкар (нэйзэ — каскак, кар — чы)
найип, найып <i>ир.</i>	نائيب	найеб, наэб
найранбаз <i>ир.</i>	نيرنگ بازا	нэйрэнгбаз (нэйрэнг — алдамчы, баз — чы)
найүмүт <i>ир.-ар.</i>		на — эмес, умид — тилек
найча <i>ир.</i>	نايچه	найче
нак <i>ар.</i>	فقد	нағд
накер <i>ир.</i>	نكړه	накэрэ, нэкерэ
накис <i>ир.</i>	ناكيس	накэс
накуста, накүште <i>ир.</i>	ناكسته	накэстэ
накшы <i>ир.</i>	نقش	нэгш

381

НАПСИ

накыл <i>ир.</i>	نقل	нағл
накь I <i>ир.</i>	ناك	нак
накь II <i>ир.</i>	ناك	нак
намаз <i>ир.</i>	نمازا	нэмаз
намаз багымдат <i>ир.</i>	نماز بيمداد	нэмаз бамдад (нэмаз — кулчулук, бамдад — эр-теңки)
намаз бешпи <i>ир.</i>	نماز بيشينگاه	нэмаз пишингаһ (нэмаз — кулчулук, пишингаһ — түшкү)
намаз шам <i>ир.</i>	نماز شام	нэмазшам (нэмаз — кулчулук, шам — күүгүм)
намаз дигер <i>ир.</i>	نماز ديگر	нэмаз дигэр (нэмаз — кулчулук, дигэр — башка)
намаз куптан <i>ир.</i>	نماز خفتن	нэмаз хофтэн (нэмаз — кулчулук, хофтэн — уйку)
намаз жума <i>ир.-ар.</i>	نماز جمعه	нэмаз джом'э (нэмаз — кулчулук, джом'э — чогулуу)
намазгөй <i>ир.</i>	نماز گوی	намазгөй
намакул <i>ир.-ар.</i>	نامعقول	наме'гул (на — эмес, ме'гул — кеңүү)
намара <i>ар.</i>	نمره	сэмэрэ
нампай <i>ир.</i>	عم پای	һэмпай (һэм — бирге, пай — жүрүү, бут)
намыз, намыс <i>ир.</i>	ناموس	намус
намыскөй <i>ир.</i>	ناموس گوی	намысгой
намыян <i>ир.</i>	هميان	һэмиан
нап, дан <i>ир.</i>	نان	нап
нан <i>ир.</i>	نان	нап
наппар <i>ир.</i>	نان پڻ	наппар (нан — токоч, пэр — канат)
нанушта, нанүштө <i>ир.-кырг.</i>	نانوشته	нанушидэн
нанака <i>ар.</i>	نقچه	нафэга
напат <i>ар.-ир.</i>	نا بود	набуд, вофат, нобуд
напи, нап <i>ар.</i>	نافع	нафэ'
напис <i>ар.</i>	نقيسى	нафис
напси <i>ар.</i>	نفس	нафэс

нар <i>ир.</i>	نار	нар
нарбан <i>ир.</i>	ناربان	нардбан
наргия <i>ир.</i>	نارگياہ	наргийаһ (нар — эркек, гийаһ — чөп)
нарек <i>ир.</i>	نرک	нарек
наристе <i>ар.</i>	نارسيده	нарэсидэ
нарк <i>ир.</i>	نرخ	нэрх
нарпос <i>ир.</i>	نارپوست	нарпуст (нар — анар, пуст — кабык)
нарча <i>ир.</i>	نارچه	нарче
нас I <i>ир.</i>	ناس	нас
нас II <i>ар.</i>	نحس	нахс
насаат <i>ар.</i>	نصيحت	нэснһэт
насаг <i>ир.-кырг.</i>	ناساغ	насаг (на — эмес, саг — соо)
насил <i>ар.</i>	نسل	нэсл
насил, насилбе <i>ар.</i>	نصيب	нэсиб
насия, насыя <i>ар.</i>	نسيه	нэсье
насият, насыят <i>ар.</i>	نصيحت	насихат
наспуруш <i>ир.</i>	ناس فروشن	наспуруш (нас — насы- бай, фуруш — сатуучу)
насталк <i>ар.</i>	نستعليق	нэстэ'лиг
натуура <i>ир.-кырг.</i>	ناتورا	на — эмес
натыйжа <i>ар.</i>	نتيجه	нэтидже
наху <i>ар.</i>		нəһв
начар <i>ир.</i>	ناچار	начар
нашаа, наша <i>ир.</i>	نشاء	нэша
нашват, нашпурт <i>ир.</i>	نشوة	нэшвэт
наштар <i>ир.</i>	نشتار	нэштэр
не <i>ир.</i>	نا	на
небире, небере <i>ир.</i>	نبيره	нəбирэ
непада, непалам <i>ир.</i>	نياده	небаде, мубаде
нет <i>ар.</i>	نيت	нийһһэт
нетти калыс <i>ар.-ир.</i>	نيت خلوصي	нийһһэт холус (нийһһэт — тилек, холус — чын)

нике <i>ар.</i>	نكاح	нэкаһ
никеп кутпа <i>ар.</i>	نكاحي خطبه	нэкаһ хотбэ
нишалда <i>ар.</i>	نيشالدا	нишалда
нияз, няз <i>ир.</i>	نياز	нийаз
нов, ноо <i>ир.</i>	ناو	нав
ногол, ноола <i>ир.</i>	نهال	нəһал
нокот I <i>ар.</i>	نقطه	ногтэ
нокот II <i>ир.</i>	نخود	ноход
нокотек <i>ир.</i>	نخوته (ك)	ноходтэк
нонок <i>ир.</i>	نوناق	пунак
ноо <i>ир.</i>	ناو	нав
нооват, нөөмөт <i>ар.</i>	نوبت	наубэт
ноода, новда <i>ир.</i>	نوده	ноудэ
ноолу <i>ар.</i>	نولا	ноула
ноопаз, оопаз <i>ир.</i>	نوس	ноувас
ноопалаң <i>ир.</i>	نوپلنگ	ноупалнг
нооруз <i>ир.</i>	نوروز	нэвроз (нэв — жаны, роз — күн)
ноот I <i>ир.-ар.</i>		набуд, моут
ноот II <i>ир.</i>	نابت	набэт
нооту <i>ир.</i>	ماهوت	маһут
нооча <i>ир.</i>	نويچه	ноуче
нокөр <i>ир.</i>	نوگر	поукэр
нукура <i>ар.</i>	نقره	ногрэ
нукус <i>ар.</i>	نقضي	нəгэ
нун <i>ар.</i>	ن	нун
нур I <i>ар.</i>	نور	нур
нур II <i>ар.</i>	حور	хур
нургунча <i>ар.-ир.</i>	نورغونچه	нур — бейиш кызы, гун- ча — гүл
нуска <i>ар.</i>	نسخه	носахэ

ныл *ар.*
 ным *ир.*
 нымжан *ир.*
 нысап *ар.*
 нышаан *ир.*
 ньяз *ар.*
 изэт, инет *ар.*

о ар.
 оба *ар.*
 обозо *ир.*
 обозгер *ир.*
 обол, оболу *ар.*
 обон *ир.*
 оброй *ир.*
 обуз *ар.*
 обурак *ар.*
 овлад *ар.*
 озуйпа *ар.*
 ойрон *ир.*
 око *ар.*
 окуя *ар.*
 олдо *ар.*
 олдо-бүлдө *ар.*
 олдо үй *ар.*
 олуя *ар.*
 олуят *ар.*
 олуя заада *ар.ир.*

نيله
 نم
 نيمجان
 انصاف
 نشان
 نياز
 نيت

О

و
 وپاء
 اوازه
 وازير
 اول
 اهنك
 آبرو
 حوض
 ارواخ
 اولاد
 وظيفه
 ويران
 وقعه
 وقعه
 الله
 والله بالله
 الله هو
 اوليه
 اوليت
 اوليه زاده

ниле
 нэм
 нимджан (ним — жарым,
 джан — тын)
 энсаф
 нэшап
 нийаз
 ниййэт

вав
 вэба
 авэзэ
 вазир
 эввэл
 аһэнг
 аб(э)ру (аб — суу, ру —
 бет)
 хоуз
 эрвах
 оулад
 вээнфэ
 вэйран
 вэр'э
 вэґнэ
 аллах
 оллаһни биллаһни
 аллаһху (аллаһ — кудай,
 ху — ушул)
 эввэлиййе
 оулиййэт
 эввэлиййэтзадэ (эввэ-
 лиййэт — ыйык, заде
 — уулу).

омийли, оомийли *ар.*
 оож, оож ал *ар.кырг.*
 оокат *ар.*
 оолот, овлад *ар.*
 оолу *ар.*
 оомат *ир.*
 оорук *ар.*
 оп *ир.*
 оп майда *ир.*
 опаа *ар.*
 опат, опот *ар.*
 опуза *ир.*
 орозгел, орозкел *ир.*
 орозо *ир.*
 орой I *ар.*
 орой II *ир.*
 оромол *ир.*
 оропара, оро-паг
 орошон *ир.*
 ортомиян *кырг.-ир.*
 оруздама *ир.*
 осмо *ир.*
 осуят *ир.*
 отан *ар.*

өкмөт, өкүмөт *ар.*
 өкүл *ар.*
 өкүм *ар.*

آمين
 حوايج
 اقوات
 اولاد
 آمد
 وراء
 كوب
 كوب ميده

وفا
 وفات
 يا بوسى
 روزگار
 روزه
 روح
 روى
 روى مال
 روبه رو
 روشن
 ميان
 روزنو
 وسه
 وضيت
 وطن

Ө

حكومت
 وكيل
 حکم

амин
 һавайедж
 агват
 әвлад
 һоули
 амәд
 вэра
 күб
 күб мөйдэ (күб — сок,
 мөйдэ — күкүм)
 вәфа
 вәфат
 пабусы
 рузгар (руз — күн, гар —
 ниш)
 рузе
 руһ (руһ — жан, көптүк
 түрү — арвок)
 руй
 руй мал (руй — бет, мал
 — таандык)
 рубэру (руй — бет, бэ —
 ме)
 роушән
 мийан (милян — орто)
 руз ноу (руз — күн, ноу
 — жаңы)
 вәсмә
 вәспйәт
 вәтэн

Һөкүмәт
 вәкыл
 һәкәм

ӨКҮМДАР

өкүмдар *ар.-ир.*
өл *ир.*
өмүр *ар.*
өнөр *ар.*
өнөр жай *ир.*
өнөркана *ир.*
өнөрман *ир.*
өнөрпоз *ир.*
өөк *ар.*

حکم دار
حول
عم
هنر
هنر جاي
هنر خانه
هنر مند
هنر پوز
واق

həkəmdar (həkəm — бий-лик, дар — бар)
hoуле
омр
honəp
honəрджай (honəp — кесип, джай — орун)
honəрхане (honəp — кесип, хане — үй)
honəрмэнд (honəp — кесип, мэнд — иштөөчү)
honəp баз (honəp — кесип, баз — чыл)
вагə

386

П

паана *ир.*
паани *ар.*
паанай *ир.*
паанек *ир.*
пада *ир.*
падар *ир.*
падыша *ир.*
пай *ир.*
пайабзал *ир.*
пайвант *ир.*
пайгамбар *ир.*
пайда I *ир.*
пайда II *ар.*
пайдагер *ар.-ир.*
пайдакеч *ар.-ир.*
пайдувал *ир.*
пайыз *ар.*
пайла *ир.-кырг.*

پناه
پناه
پناه
فاني
پادە
پدر
پادشاه
پای، بی
پافزار
پيوند
پيغمبر
پیدا
قائده، فايته
فايده گن
فايده کشي
پي ديوان
فايض
پای

pənah
pənah
pənah
фани
падə
пəдəp
падəшаh
пəй, пай
пəфзар (па — бут, өф-зар — кийиле турган)
пəйвəнд
пəйгəмбəp
пəйда
файедə, фəэдə
файедəгəp (фарйедə — киреше, гəp — чыл)
файедəкəш (файедə — киреше, кəш — чыл)
пайдивар (пай — түп, дивар — дувал, кереге)
файез
пой (пой — из, бут — ла)

387

пайлек *ир.*
пайса *ир.*
пайтаба *ир.*
пайча *ир.*
пайым *ир.*
пайыр, байыр *ар.*
пак *ир.*
пакат, бакат *ир.*
пакиза *ир.*
пакса *ир.*
пал I *ар.*
пал *ир.*
палаз *ир.*
палакман *ир.*
палац I *ир.*
палац II *ир.*
палаван *ир.*
палек II *ир.*
палек III *ар.*
палит *ир.*
палоо *ир.*
пан I *ар.*
пан II *ир.*
панди, пант *ир.*
панжа *ир.*
панжа башы *ир.-кырг.*
панжара *ир.*
панжи *ир.*
пани, фани *ар.*
паныз *ар.*

پيشاڪ
پيسه
پا تا به
پاچا
فهم
پاين
پاك
فقط
پاكيزه
فال
پاليزا
پالاس
فلاخن
پلنگ
پلنگ
پهلوان
فلک
فلک
پليد
پلاو
فن
پن
پند
پنجه
پنجه
پنجري
پنجي
فاني
فانوس

пəйнак
пайсə
патабə (па — бут, табə — ороо)
паче
фəним
байер
пак
фəгəт
пакизə
пəхсə
фал
пализ
пəлас
фəлахон
пəленг
пəланг
пəһлəван
фəлəк
фəлəк
пəлинд
пəлоу
фэн
пэн
пэнд
пэндже
пэндже (пэндже — элүү башы)
пэнджаре
пэнджен
фани
фанус

ПАНЫЗ

пансат <i>ир.</i>	پانصت	пансэд — беш жүз
пар I <i>ир.</i>	پر	пор
пар II <i>ир.</i>	پر	пэр
пара I <i>ир.</i>	پاره	парэ
пара II <i>ир.</i>	پاره	парэ
парак <i>ир.</i>	پړرك	пэррек
паракор <i>ир.</i>	پړاخور	парэхар (парэ — жем, хар — сүйүү)
паранда <i>ир.</i>	پړنده	пэрэндэ
паранжы <i>ир.</i>	فرنجي	фэрэнджи
парасат <i>ар.</i>	فراست	фэрэсат
парбана <i>ир.</i>	پړوانه	пэрванэ
парбадпгер <i>ир.</i>	پړوردگار	пэрвэрдэгар
парва <i>ир.</i>	پړوا	пэрва
парвайиш <i>ир.</i>	پړوروش	пэрвэрэш
парваначы <i>ир.-кырг.</i>	پړوانه چي	пэрванэчы
парда <i>ир.</i>	پړده	пэрдэ
пардаз <i>ир.</i>	پړداز	пэрдаз
пардан, бардан <i>ир.</i>	پړدان	пордан
парэ, парыз <i>ар.</i>	فرض	фэрэ
парзант, перзент <i>ир.</i>	فرزند	фэрзэнд
парк <i>ар.</i>	فرق	фэрг
парма <i>ир.</i>	پړماه	пэрмах
пармал <i>ир.</i>	پړبال	парбал (пэр — канат, бал — чалгын)
парман <i>ир.</i>	فرمان	фэрман
париаша <i>ир.</i>	پړيشه	пэр пэш(ш)е [пэр — кянат, пэш(ш)е — чиркей]
парпырак <i>ир.</i>	پړديك	бэдбэдэк — шамал
парт, пат <i>ир.</i>	پړك	пэрэк
партал <i>ир.</i>	پړتال	портал
парча <i>ир.</i>	پارچه	парче
пас I <i>ир.</i>	پاست	пэст

пас II <i>ар.</i>	پاستنگ	пэфэс
пасап <i>ир.</i>		пасэп
патир I <i>ир.</i>	پتير	пэтэр
патта <i>ир.</i>	پته	пэгтэ
паттайы <i>ир.</i>	پا تتهاي	паттайи
пахта <i>ир.</i>	پخته	пэхте
пахтазар <i>ир.</i>	پخته زار	пахта — кебез, зар — луу
пахтакер <i>ир.</i>	پخته كار	пахта — кебез, кер — иштөөчү
пачек <i>ир.</i>	پيچك	пичэк
пашаа <i>ир.</i>	پادشاه	падишаһ
паша <i>ир.</i>		пэш(ш)е
пашакана <i>ир.</i>		пэш(ш)ехане [пэш(ш) — чиркей, хане — үй]
пая <i>ир.</i>	پايه	пайе
пе <i>ар.</i>	په، په	пэ
пейил <i>ар.</i>	فعال	фэ'л
пенде <i>ир.</i>	بند	бенде
перзент <i>ир.</i>	فرزند	фэрзэнд
пери <i>ир.</i>	پري	перп
перизаада, перизат <i>ир.</i>	پړيزاده	перизаде
периште <i>ар.</i>	فرشته	фереште
пес <i>ир.</i>	پيس	пис
песанда <i>ир.</i>	پسنده	пэсэндэ
пеш I <i>ир.</i>	پيش	пиш
пеш II <i>ир.</i>	پيش	пиш
пеш III <i>ир.</i>	پيش	пиш
пешене <i>ир.</i>	پيشانه	пишанэ
пешны <i>ир.</i>	پيشين	пишин
пяда <i>ар.</i>	فدا	феда
пидня <i>ар.</i>	فديه	фиднфе

ПИКИР

пикир *ар.*
пил *ар.*
пилла *ир.*
пир *ир.*
писте *ир.*
питир *ар.*
пишайван, пешайван *ир.*
пиш кадам, беш кадам *ир.*
пняда *ир.*
пняз *ир.*
пнязы *ир.*
пняла *ир.*
пнякеч *ар.-ир.*
пслок *ир.*
постек *ир.*
постун *ир.*
почок *ир.*
пош, пошт *ир.*
пөк *ир.*
пөөш *ар.*
пул *ир.*
пурсат *ар.*
пушту *ир.*
пык *ир.*

فكر
فيل
پله
پير
پسته
فطر

پيشايوان

پيش قدم

پياده

پيازا

پيازه

پياله

پياله كش

پوستك

پوستك

پوستين

پوچاق

پوش

پوك

فاحش

پول

فرصت

پوشمتي

پينخ

Р

раазы *ар.*
раакат *ар.*
рабат *ар.*
рабаат *ар.*

راشن
راحت
رابط
روايت

фекр
фил
пэлле
пир
пэстэ
фетр
пиш өйван (пиш — ал-
дыңкы, өйван — бөлмө)
пиш гэдэм

пийадэ

пийаз

пийази

пийале

пийалекеш (пийале —
пьяный, кеш — чыл)

пустак

пустак

пустин

пучаг

пуш

пук

фаһиш

пул

фурсат

пушти

пих

раазн

раһәт

рәбт

раваһат

рабни *ар.*
ража *ир.*
райис, ранс *ир.*
райкан *ир.*
райым *ар.*
рам *ар.*
рамазан *ар.*
рамаат *ар.*
ранда *ир.*
ранжуу *ир.*
рап *ир.*
рас, ырас *ир.*
расми *ар.*
распаа *ир.*
расул *ар.*
расуллуро *ар.*
рахбар *ир.*
рахматн *ар.*
реңжи *ир.*
риваят *ар.*
рисала *ар.*
роошан *ир.*
рубаб *ир.*
рубайн *ир.*
руксат *ар.*
рум, рүм *ар.*
рух *ар.*
руханий *ар.-ир.*
руһий *ар.-ир.*
рүк *ар.*

رَب

ريجه

رئيس

ريخان

رحم

رمضان

رمت

رنده

رنج

رنگ

راست

رسمي

رسوا

رسول

رسولاله

رهبر

رحمتي

رنج

روايت

رساله

روشن

رباب

رباعي

رخصت

رومي

روح

روحا

روحي

ركوع

рәб(б)

ридж

рәйс

райһан

рәхм

рәмәл

рәмазан

рәмәт

рәндә

рәндж

рәнг

раст

рәсми

росва

рәсул

рәсуллолаһ

раһбәр

раһмәт

рәндж

рәвайһат

рәсале

роушан

робаб

робан

рохсәт

руми

руһ (руһ — жап, көптүк

түрү — арваһ)

руһан

руһн

року'

	С	
сааба I <i>ар.</i>	صباحه	сәһабә
сааба II, саба <i>ар.</i>	صباح	сәбаһ
саада <i>ар.</i>		содде
саадат <i>ар.</i>	سعادت	сәәдәт
саадык, садык <i>ар.</i>	صادق	садәр
саал <i>ар.</i>	سهل	сәһл
саар <i>ар.</i>	سحر	сәһәр
саат II <i>ар.</i>	ساعت	саәт
сааттама <i>ар.-ир.</i>	ساعت نما	саәт нәма (саәт — тегик, нәма — көрсөтүүчү)
сабак <i>ар.</i>	سبق	сәбәғ
сабат <i>ир.</i>	سواد	сәвад
сабиз <i>ир.</i>	سبزی	сәбзи
сабий <i>ар.</i>	صبي	сәби
сабыр <i>ар.</i>	صبر	сәбр
савал <i>ар.</i>	سؤال	суал
сагана <i>ар.</i>	صحنه	сәһнә
сагаса <i>ир.</i>	زاغازه	загаза
сагыр <i>ар.</i>	صغیر	сәғир
сад <i>ар.</i>	صی	сәд
сада <i>ир.</i>	ساده	сәде
садага <i>ир.</i>	صدقه	сәдәғә
садык <i>ар.</i>	ساديق	садик
саз I <i>ир.</i>	ساز	саз
саз II <i>ир.</i>	ساز	саз
саза I, сазе <i>ир.</i>	سزا	сәза
саза II, сазай <i>ир.</i>	سزا	сәза
сазанда <i>ир.</i>	سازنده	сазәнде
сайран <i>ар.</i>	سیر	сәйр
сайып <i>ар.</i>	صاحب	сәһәб

сайыпбуруш *ар.-ир.*сайып жамал *ар.*сак I *ар.*сак II *ир.*сакаба I *ар.*сакабат II *ар.*сакара *ар.*сакоо *ар.*сактыяк *ир.*сакүн *ар.*сакь *ир.*сакы *ар.*сакыт *ар.*сал *ир.*салават *ар.*салабаттуу *ар.-кырг.*салака I *ир.*салам *ар.*салам-дуба *ар.*салам кат *ар.*саламат *ар.*саламкеш *ар.-ир.*салар *ир.*салика *ир.*салоом алейкүм *ар.*салтанат *ар.*самбал *ир.*

самби тал, сомбу тал

сампар *ар.*

صاحب خروج

صاحب جمال

صحت

ساق

صحا به

سختاوت

صحره

سقط

سختيان

سگون

سگ

سخی

ساقط

سال

صلوات

صلابت

سليقه

سلام

سلام دعا

سلام خط

سلامت

سلام كش

سالار

سليقه

سلام عليكم

سلطنت

زنبيل

سنبل تال

زمهرير

сәһәб хорудж (сәһәб —
әз, хорудж — чыгаан)
сәһәб джәмал (сәһәб —
әз, джәмал — сулуу)
сәһһәт

сар

сәһабә

сәхавәт

сохрә

сәғт

сәһтиһан

соқүн

сәр

сәһи

сәғәт

сәл

сәләват

сәләбәт (сәләбәт — шаң
+ луу)

сәһғә

сәлам

сәлам доа (сәлам —
тынчтык, доа — тилек)сәлам хәт (сәлам —
тынчтык, хәт — жазуу)

сәламәт

сәләм кеш (сәлам —
тынчтык, кеш — иштөө)

салар

сәһғә

сәләмәлейком (сәлам —
тынчтык, әлейком —
сага)

сәлтәнәт

зәмбил

сомболтал

зәмһәрир

самын <i>ир.</i>	صابون	сабун
санташ, санташ <i>ир.-кырг.</i>	ستنگ تاش	сəнг таш
сан казына <i>монг.-ар.</i>	ستنگ خزينه	сəнг хэзинне (сəнг — казына; хэзинне — мүлк)
санда I <i>ир.</i>	صندل	сəндəл
санда II <i>ир.</i>	صندل	сəндəл
санди <i>ир.</i>	سندی	сəнəди
сандык <i>ер.-ар.</i>	صندوق	сəндүг
сандыкча <i>ар.-ир.</i>	صندوقچه	сəндүгчө (сəндүг — үкөк + -чө)
сəнжап <i>ар.</i>	سنجاب	сəнджаб
сəнжыра <i>ар.</i>	شجره	шəджəр
сəнталак <i>ир.-ар.</i>	زن طلاق	зəнтəлəг (зəн — аял, тəлəг — ажырашуу)
сəнгн <i>ир.</i>	سنگی	сəнгн
сəнгил <i>ир.</i>	سنگین	сəнгин
сап I <i>ар.</i>	صاف	саф
сап II <i>ар.</i>	صف	сəф
сап III <i>ар.</i>	صاف	саф
сапал I <i>ар.</i>	سفال	сəфал
сапал II <i>ар.</i>	سفلی	софла
сапар I <i>ар.</i>	سفر	сəфр
сапар II <i>ар.</i>	صفر	сəфəр
сапат <i>ар.</i>	صفت	сəфат
сар, сары <i>ир.</i>	سار	сəр
сара <i>ир.</i>	سارا	сара
сарай <i>ир.</i>	سرای	сəрай
сарайбан <i>ир.</i>	سترای بان	сəрайбан (сəрай — имарат, бан — чы)
сарамжал <i>ир.</i>	سراجم	сəрəнджам
сарап I <i>ир.</i>	زره	зерə
сарап II <i>ир.</i>	صراف	сəррəф
сарап III <i>ир.</i>	سزراو	сəррəу
саратан I <i>ар.</i>	سرطان	сəрəтан

саратан II <i>ар.</i>	سرطال	сəрəтан
сарбаз <i>ир.</i>	سرباز	сəрбаз (сəр — баш, баз — чы)
сарбан <i>ир.</i>	سربان	сəрбан (сəрбаш, бан — чы)
сарбап <i>ир.</i>	زر یافت	зəр-бафт (зəр — алтын, бафт — токуу)
сарбар <i>ир.</i>	سرور	сəрвəр
саргилдөн, саргерден <i>ир.</i>	سرگردان	сəргəрдан (сəр — баш, гəрдан — айлануу)
сардал <i>ир.</i>	زردار	зəрдəр
сардар <i>ир.</i>	سردار	сəрдəр (сəр — баш, дəр — болуу)
сардек <i>ир.</i>	زردك	зəрдəк
саркер <i>ир.</i>	سرکار	сəркəр (сəр — баш, кар — чы)
саркеште <i>ир.-кырг.</i>	زرکش	зəр-кəш (зəр — алтын, кəш — мүчө)
сармерден <i>ир.</i>	سرمردان	сəрмəрдан (сəр — башчы, мəрдан — жигит)
сарп I, сарф <i>ар.</i>	صرف	сəрф
сарп II <i>ар.</i>	صرف	сəрф
сарпай, сарпайы <i>ир.</i>	سریای	сəрпəйн (сəр — баш, пəйн — бут)
сар-санаа <i>ир.-кырг.</i>	سر	сəр-баш
сарсан <i>ир.</i>	سرسام	сəрсəм (сəр — баш, сəм — шиник)
сартараш <i>ир.</i>	سرتاراش	сəртəрəш (сəр — баш, тəрəш — алуу)
сархана <i>ир.</i>	سرخانه	сəр(ə)ханə
сары I <i>ир.</i>	سار	сəр
сары из. <i>ир.-кырг.</i>	سریز	сəрнəз
сары карын <i>ир.-кырг.</i>	سری	сəр — чоң, башкы + карын
сатац <i>ир.</i>	ستنگ	сатац
сатил, сатиле <i>ар.</i>	سطل	сəтл
сахна <i>ир.</i>	صحنه	сахнə
сахний <i>ар.</i>	سخی	сəхн
сая <i>ир.</i>	سایه	сəйə
саябан <i>ир.</i>	سایه بان	сəйəбан (сəйə — кəлөкө, бан — луу)
саяк <i>ар.</i>	سیاح	сəйяһ

саякат <i>ар.</i>	سياحت	сәйәһәт
саяпкер <i>ар.-ир.</i>	صيدكار	сәйдкар (сәйд — куш, кар — маш)
саясат <i>ар.</i>	سياست	сәйәсәт
саясий <i>ар.-ир.</i>		сәйәси
саят <i>ар.</i>	صياد	сәйһәд
себеп <i>ар.</i>	سبب	сәбәб
себепкер <i>ар.-ир.</i>	سببكار	сәбәбкар (сәбәб — шыл-тоо, кар — чы)
себет <i>ар.</i>	سبد	сәбәд
себил <i>ар.</i>	سبيل	сәбил
седеп <i>ар.</i>	صدق	сәдәф
сежде, сейде <i>ар.</i>	سجده	сәлжде
сейдене <i>ир.</i>	سه دانه اي	сәданәи (сә — үч, данәи — урук)
сейил <i>ир.</i>	سيل	сәйл
секет <i>ар.</i>	زكات	зәкат
секи <i>ир.</i>	سكو	сәк(к)у
секин <i>ар.</i>	ساكن	сакен
сел <i>ир.</i>	سيل	сәйл
селде <i>ир.</i>	سله	сәлле
селебе <i>ар.</i>		сойуф
сепая <i>ир.</i>	سنه پايه	сәпәйе (сә — үч, пәйе — бут)
сер <i>ир.</i>	زر	зәр
сер дымак <i>ир.</i>	ستر دماغ	сәрдәмағ (сәр — көп, чоң, дәмағ — көксөө)
сер сабиз <i>ир.</i>	سرسبزا	сәрсәбз (сәр — көп, сәбз — зардек)
сер сакал <i>ир.-кырг.</i>	سرساقال	сәрсәғал (сәр — чоң, көп, + сакал)
сер сөөлөт <i>ир.-ар.</i>	ستر صولت	сәр соуләт (сәр — чоң, соуләт — шаң)
сер эсеп, сар эсеп <i>ир.-ар.</i>	سر حساب	сәрһәсаб (сәр — көп, һәсаб — санак)
серап <i>ир.</i>	سيراپ	сәраб (сәр — мол, көп, аб — суу)

серт <i>ир.</i>	سرد	сәрд
снап <i>ар.</i>	سيان	сәян
снийдик <i>ар.</i>	شجاع	шоджа'
сирке <i>ир.</i>	سرکه	сәрке
собол <i>ар.</i>	سؤال	соал
совда, соода <i>ир.</i>	سودا	соуда
совур <i>ар.</i>	ثور	соур
сом <i>ир.</i>	سم	сәм
соога <i>ир.</i>	سوغه	соугәт
соогат <i>ир.</i>	سوغات	соугат
соодагер <i>ир.</i>	سوداگر	соодагер (соуда — сатык, гәр — чы)
сооп, собоп I <i>ар.</i>	ثواب	сәваб
сооп, собоп II <i>ар.</i>	صواب	сәваб
соопкер <i>ар.-ир.</i>	ثوابكار	сәвабкар (сәваб — изги, кар — иш)
сопу <i>ар.</i>	صوفی	суфи
сопу садык <i>ар.</i>	صبيح صادق	сәбһисадәғ (сәбһ — тап, садәғ — чыныгы)
сопут <i>ир.</i>	سفید	сәфид
сото <i>ир.</i>	سوته	сәте
сөөлөт <i>ар.</i>	صولت	соуләт
сөөмөт, сукбат <i>ар.</i>	صحبت	сәһбәт
сөпөт <i>ир.</i>	سفید	сәфид
субханалла <i>ар.</i>	سبحان الله	сәбһанәллаһ (сәбһан — мактоо, әллаһ — жаратуучу)
суз, сус <i>ир.</i>	سست	сәст
сукан <i>ир.</i>	سختن	сәхән
сулп, суп <i>ир.</i>	سورب	сурп
сулп <i>ар.</i>	صلب	сулб
султан <i>ар.</i>	سلطان	солтан
султанзаада <i>ар.-ир.</i>	سلطانزاده	солтанзадә (солтан — аким, задә — бала)
суп, сурп <i>ир.</i>	سوپ	суб

суяя <i>ир.</i>	صفه	сәфп
супаа <i>ар.</i>	صباح	сәбаһ
супара, супура, сурпа <i>ар.</i>	سفره	софрә
сур <i>ар.</i>	صور	сур (көптүк түрү — сүрөт)
сурнай <i>ир.</i>	سورنا	сурна, зурна
сурпа <i>ар.</i>	سغرا	софәра
сутум, сутун <i>ир.</i>	ستون	сотун
сүзөк <i>ир.</i>	سوزاك	сүзак
сүкүт <i>ар.</i>	سكوت	сокүт
сүмбө <i>ир.</i>	سنبه	сомбә
сүмбүлө <i>ир.</i>	سنبله	сомбеле
сүннөт, сүннөт <i>ар.</i>	سنت	соннөт
сүрө <i>ар.</i>	سوره	сурә
сүрөт <i>ар.</i>	صورت	сүрәт
сүт <i>ар.</i>	سود	суд
сүткөр <i>ар.-ир.</i>	سودخوار	судхар (суд — өсүм, хар — чыл)
	صديق	сыдык
	سحر	сәһр
	سم	сом
	سماب	сәмаб (сәм — күмүш, аб — суу)
	سم تراش	сом тәраш (сом — туяк, тәраш — жонуу)
	سينه	сәнә
	سين	син
	سینج	сәнлж
сынып <i>ар.</i>	صنف	сәнф
сыпай I <i>ир.</i>	سپاهی	сәпәһи
сыпай, сепая II <i>ир.</i>	سه يايه	сәһәйе (сә — үч, пәйе — бут, аяк)
сыпайчы I <i>ир.-кырг.</i>	سپايچی	сәпәйеччи (сә — үч, пәйе — бут, аяк + -чы)
сыпайчы II <i>ир.-кырг.</i>	سپاهچی	сәпәһиччи (сәпәһи — чөрүү + -чы)
сыпат <i>ар.</i>	صفت	сефат

сыр I <i>ар.</i>	سر	сәр (р) — жашырын
сыр II <i>ир.</i>	سر	сәр
сыр жебе <i>ир.-кырг.</i>	سرجه به	сер + жебе
сыр найза <i>ир.</i>	سر نيزه	сәр нәйзе (сәр — учтуу, нәйзе — каскак)
сырат көпүрөө <i>ар.-ир.</i>	سرطه كوفرك	сэрат куфраһ — (сэрат — жол, куфраһ — көпүрө)
сыра, мире <i>ир.</i>	ذره	зарре
сырач, чыраш <i>ар.</i>	سیراج	сарачи
сыргак <i>ир.</i>	سرغاق	сиргак
сырдана <i>ар.-ир.</i>	سر دانا	сэрдана (сэрд — жашырын, дана — белгилүү)
сырттан <i>ир.</i>	سرطلان	сартлан
сыя <i>ир.</i>	سیاه	сийаһ
сыяк <i>ар.</i>	سیاق	сийағ
сыяпат <i>ар.</i>	ضیافت	зияфәт
сээр I <i>ир.</i>	زر	зер

T

таажы <i>ир.</i>	تاج	тадж
таажыдар <i>ир.</i>	تاجدار	тадждар (тадж — баш кийим, дар — луу)
таазим <i>ар.</i>	تعظيم	тәәзом
таала <i>ар.</i>	تعالی	тәала
таалай <i>ар.</i>	طالع	таали
таалим, таалим <i>ар.</i>	تعلیم	тә'лим
таалим-тарбия <i>ар.</i>	تعلیم تربیه	тә'лим-тарбия (тә'лим — үлгү, тарбия — асыроо)
таамил <i>ар.</i>	تمول	тәмәввал
таан, таандык <i>ар.</i>	تعلق	тәәллоғ
таасир <i>ар.</i>	تأثر	тәәссор
таат-ибадат <i>ар.</i>	طاعت عبادت	таәт-әбадат (таәт — жалынуу, әбадат — кулдук)
таба <i>ир.</i>	تابه	табә

табак <i>ар.</i>	طَبَق	тəбəр
табарик <i>ар.</i>	تَبْرِك	тəбəррoк
табигый <i>ар.-ип.</i>	طَبِيعِي	тəбнй
табийгат <i>ар.</i>	طَبِيعَت	тəбнəт
табип, табып <i>ар.</i>	طَبِيب	тəбнб
табирчи <i>ар.-кырг.</i>	تَعْبِيرِچِي	тə'бирчи (тə'бир — жоруу + -чы)
табит <i>ар.</i>	طَبِيعَت	табнат
табыстан <i>ип.</i>	تَابِسْتَان	табəстан (табə — ысык, стан — болуучу)
табгир <i>ип.</i>	طَوْر	тоур
тагара <i>ип.</i>	تَغَار	тəгар
тагдыр <i>ар.</i>	تَقْدِير	тəгдир
тажаал <i>ар.</i>	دَجَال	дəлжал
тажибит <i>ар.</i>	تَجْوِيد	тəджвид
тажрыйба <i>ар.</i>	تَجْرِبَه	тəджрəбə
таза, тазза <i>ип.</i>	تَازِه	тазə
тазия, тажня <i>ар.</i>	تَعْزِيَه	тə'зиё
тазмал <i>ип.</i>	دَسْتَمَال	дəстмал (дəст — кол, мал — жоолук)
тазы <i>ип.</i>	تَازِي	тази
тай <i>ип.</i>	تَاي	тай
тайкар <i>кырг.-ип.</i>	تَايْخَن	хəр — эшек
тайпа, тайпы I <i>ар.</i>	طَائِفَه	таэфе
тайпы II <i>ар.</i>	طَائِفَه	тайефе
так <i>ип.</i>	طَائِق	тар
так, такты <i>ар.</i>	تَخْت	тəхт
так <i>ип.</i>	دَاغ	дар
така <i>ар.</i>	طَائِقَه	таге
такаат, такат <i>ар.</i>	طَائِقَت	тағəт
такне <i>ар.</i>	تَكْنِيَه	такне
таклип, таклипп <i>ар.</i>	تَكْلِيْف	таклиф
такман <i>ип.</i>	تَخْمَان	тəхман

такмин I <i>ар.</i>	تَخْمِينِي	тəхминн
такмин II <i>ар.</i>	تَخْمِينِي	таамин
такса <i>ип.</i>	تَخْسَه	тəхсе
таксым <i>ар.</i>	تَقْسِم	тəгсим
таксыр <i>ар.</i>	تَقْصِر	тəгсир
такта, так <i>ар.</i>	تَخْت	тəхт
такта кат <i>ип.-ар.</i>	تَخْتَه خَط	тəхтə хəт (тəхтə — калак, хəт — жазуу)
тактай <i>ип.</i>	تَخْتَه	тəхтə
тактапос <i>ип.</i>	تَخْتَه پُوسْت	тəхтəпуст
такыба <i>ар.</i>	تَقْوَا	тəгва
такык <i>ар.</i>	تَحْقِيق	тəггир
такылет <i>ар.</i>	تَخْلِيْد	тəхəллод
такыя <i>ар.</i>	طَائِقِيَه	тəгнйё
такь I <i>ип.</i>	تَاك	так
такь II <i>ип.</i>	تَك	тəк
талак <i>ар.</i>	طَلَاق	тəлар
талак байын <i>ар.</i>	طَلَاق بَايْن	тəлар байнн (тəлар — ажырашуу, байнн — ачык далылдүү)
талак кат <i>ар.</i>	طَلَاق خَط	тəлар хəт (тəлар — ажырашуу, хəт — күбөлүк кагаз)
талап <i>ар.</i>	طَلَب	тəлəб
талапкер <i>ар.-ип.</i>	طَلَبْكَار	тəлəбкар (тəлəб — тплек, кар — -чы)
талгат <i>ар.</i>	طَلْعَت	тəлəт
талкак <i>ар.</i>	تَعْلَق	тааллук
талкы <i>ар.</i>	تَلَخ	тəлх
талмуд <i>ар.-байыркы ип.-дейче</i>	تَلَخ	талмуд — окуу, үйрөнүү
тамам <i>ар.</i>	تَمَام	тəмам
тамамат <i>ар.</i>	تَمَام وَقْت	тəмам(ə) вəғт (тамам — бардык, вəғт — мезгил)
тамаша <i>ар.</i>	تَمَاشَا	тəмаша
тамашакеч <i>ар.-ип.</i>	تَمَاشَاكَش	тəмашакəш (тəмаша — оюп, кəш — -чыл)

ТАМАШАКӨЙ

402

тамашакоёй <i>ир.-ар.</i>	تماشا كوی	тəмəшəгөй (тəмəшə — оюн, гөй — чыл)
тамашакоёр <i>ар.-ир.</i>	تماشا خوار	тəмəшəхəр (тəмəшə — оюн, хəр — чы)
тамбур <i>ир.</i>	طنبور	тəмбур
тамсил <i>ар.</i>	تمثل	тəмсəл
тамыз <i>ир.</i>	تموز	тəм(м)уз
тан <i>ир.</i>	تن	тəн
танап <i>ар.</i>	طناب	тəнəп
таналис <i>ар.</i>	تنفس	тəнəффəс
тəнтəнə <i>ар.</i>	طنطنه	тəнтəнə
тəп <i>ир.</i>	تنگ	тəпг
тəпгы макиар, танды макиар <i>ир.-ар.</i>	تنگي محشر	тəпг мəшшəр (мəшшəр — майдан)
тəпгыт <i>ар.</i>	تنقيد	тəпгид
тəп I <i>ир.</i>	تاب	тəп
тəп II <i>ир.</i>	تاب	тəп
тəп III <i>ир.</i>	تاب	тəп
тəппичə <i>ир.</i>	تپانچه	тəппичə
тəпкычтə <i>ар.-кырг.</i>	تفتش	тəфтш
тəпсир <i>ар.</i>	تفسر	тəфсир
тəптш <i>ар.</i>	تفتش	тəфтш
тəрəбə, тəрəбих <i>ар.</i>	تراويج	тəрəвəнн
тəрəж <i>ар.</i>	تراج	тəрəдж
тəрəзə <i>ир.</i>	ترازو	тəрəзу
тəрəзə-мнлзəм <i>ир.-ар.</i>	ترازو ميزان	тəрəзу-мнзəн
тəрəн <i>ар.</i>	طرف	тəрəф
тəрəпəрəн <i>ир.</i>	تره پرهنگ	тəрə-пəрəнг
тəрəпкəр <i>ар.-ир.</i>	طوفگير	тəрəф-гир (тəрəф — жак, гир — иш)
тəрəптəр <i>ар.-ир.</i>	طرف دار	тəрəф-дəр (тəрəф — жак, дəр — бəр)
тəрəтут <i>ар.</i>	تردد	тəрəддəд
тəрəшə <i>ир.</i>	تراشه	тəрəшə

403

тəрəчтə <i>ир.-кырг.</i>	تراشتا	тəрəч (тəрəч — сүрүү, кыруу + -лə)
тəрбнə <i>ар.</i>	تربيه	тəрбнə
тəржымə <i>ар.</i>	ترجمه	тəржымə
тəржымəл, тəржымəл <i>ар.</i>		тəржымəл (тəржымə — которуу, лəл — турмуш)
тəрнз <i>ар.</i>	طرز	тəрн
тəрнйкə <i>ар.</i>	طريقه	тəрнгə
тəркеш <i>ир.</i>	ترشك	тəршəк
тəркы дүнүлө <i>ар.</i>	ترك دنيا	тəрк дунлə (тəрк — кəчүү, дунлə — жаратылыш)
тəрпн <i>ар.</i>	ترفيح	тəрпн
тəрсə <i>ир.</i>	ترسا	тəрсə
тəртпн <i>ар.</i>	ترتيب	тəртпн
тəрых <i>ар.</i>	تاريخ	тəрнх
тəрыхыл <i>ар.-ир.</i>	تاريخي	тəрнхн
тəслнм <i>ар.</i>	تسليم	тəслнм
тəспн <i>ар.</i>	تسبيح	тəспн
тəстык <i>ар.</i>	تصدیق	тəсднц
тəхнлнц <i>ар.</i>	تحليل	тəхлнц
тəхмəн <i>ир.</i>	تخمان	тəхмəн
тəш бəрəц <i>кырг.-ир.</i>	پاران	бəрəн — жəмгүр
тəш чырак <i>кырг.-ир.</i>	تاش چراغ	чəрəг — шəм
тəшбыйкəт <i>ар.</i>	تېلېھات	тəблнғəт
тəшкнл <i>ар.</i>	تشكىل	тəшкнл
тəшпнш, тəшпнш <i>ар.</i>	تشوش	тəшпнш
тəштəк <i>ир.</i>	طشتك	тəштəк
тəштгт <i>ар.</i>	تشمديد	тəшднд
тəшр <i>ир.</i>	تيار	тншр
тəш <i>ир.</i>	تيز	тнз
тəкəбəр <i>ар.</i>	تگير	тəкəббəр
тəкнл, тəкнлмт <i>ар.</i>	تكيه	тəкнə

ТЕКНЯ

ТАМАШАКӨЙ

402

тамашакөй <i>ар.-ар.</i>	تماشاگوي	тэмашагөй (тэмаша — оюн, гөй — чыл)
тамашакор <i>ар.-ар.</i>	تماشاخوار	тэмашахар (тэмаша — оюн, хар — чы)
тамбур <i>ар.</i>	طنبور	тэмбур
тамсил <i>ар.</i>	تمثل	тэмсал
тамыз <i>ар.</i>	تموز	тэм(м)уз
тан <i>ар.</i>	تن	тэн
танап <i>ар.</i>	طناب	тэнаб
танапис <i>ар.</i>	تنفس	тэнэффос
тантана <i>ар.</i>	طنطنه	тэнтэне
тап <i>ар.</i>	تنگ	тэнг
тапгы макшар, танды макшар <i>ар.-ар.</i>	تانگي محش	тэнг мэхшэр (мэхшэр — майдан)
тангыт <i>ар.</i>	تنقيد	тэнгид
тап I <i>ар.</i>	تاب	таб
тап II <i>ар.</i>	تاب	таб
тап III <i>ар.</i>	تاب	таб
тапанча <i>ар.</i>	تپانچه	тэпанче
тапкычта <i>ар.-кырг.</i>	تفتش	тэфтиш
тапсир <i>ар.</i>	تفسر	тэфсир
таптиш <i>ар.</i>	تفتش	тэфтиш
тараба, тарабих <i>ар.</i>	تراويج	тэрэвиһ
тараж <i>ар.</i>	تاراج	тарадж
тараза <i>ар.</i>	ترازو	тэразу
тараза-мийзам <i>ар.-ар.</i>	ترازو ميزان	тэразу-мизан
тарап <i>ар.</i>	طرف	тэрэф
тарапаран <i>ар.</i>	تره پره نگ	тэрэ-пэрэнг
тарапкер <i>ар.-ар.</i>	طوفگير	тэрэф-гир (тэрэф — жак, гир — иш)
тараптар <i>ар.-ар.</i>	طرف دار	тэрэф-дар (тэрэф — жак, дар — бар)
таратут <i>ар.</i>	تردد	тэрэдлод
тараша <i>ар.</i>	تراشه	тэраше

403

тарачта <i>ар.-кырг.</i>	تراشتا	тараш (тараш — сүрүү, кыруу + -ла)
тарбия <i>ар.</i>	تربيه	тэрбийё
таржыма <i>ар.</i>	ترجمه	тэрджоме
таржымал, таржымаал <i>ар.</i>		тэрджомэһал (тэрджомэ — которуу, һал — турмуш)
тариз <i>ар.</i>	طرز	тэрз
тарийка <i>ар.</i>	طريقه	тэриге
таркеш <i>ар.</i>	ترشك	торшэк
таркы дүңүйө <i>ар.</i>	ترك دنيا	тэрк дунйа (тэрк — көчүү, дунйа — жаратылыш)
тарпи <i>ар.</i>	ترفيح	тэрфи
тарса <i>ар.</i>	ترسا	тэrsa
тартип <i>ар.</i>	ترتيب	тэртиб
тарых <i>ар.</i>	تاريخ	тарих
тарыхый <i>ар.-ар.</i>	تاريخي	тарихи
таслим <i>ар.</i>	تسليم	тэслим
таспи <i>ар.</i>	تسبيح	тэсбий
тастык <i>ар.</i>	تصديق	тэсдиғ
тахилит <i>ар.</i>	تحليل	тэхлит
тахман <i>ар.</i>	تخمان	тэхман
таш бараң <i>кырг.-ар.</i>	باران	бараң — жамгыр
таш чырак <i>кырг.-ар.</i>	تاش چراغ	чарағ — шам
ташбыйкат <i>ар.</i>	تېلىقات	тэбляғат
ташкыл <i>ар.</i>	تشكىل	тэшкыл
ташпиш, ташвиш <i>ар.</i>	تشوش	тэшвиш
таштек <i>ар.</i>	طشتك	тэштэк
таштит <i>ар.</i>	تشديد	тэшдид
таяр <i>ар.</i>	تيار	тийар
тез <i>ар.</i>	تيز	тиз
текебер <i>ар.</i>	تكين	тэкеббор
текия, текиямат <i>ар.</i>	تكيه	тэkiye

ТЕКИЯ

текмат <i>ир.</i>	تك بندە	тэкбэнд — олоп, басма- йыл
текирер <i>ар.</i>	تكرار	тэкрар
текче <i>ир.</i>	طاقچه	тагче
тен, теше <i>ир.</i>	تن، تنه	тэн, тэнэ
терезе <i>ир.</i>	دریچه	дэридже
терит <i>ар.</i>		тэһрэнг
теспе <i>ар.</i>	طلمسم	таcбих
тесте <i>ир.</i>	دسته	дэсте
тестнер <i>ир.</i>	دستیار	дэст-һар (дэст — кол, һар — жолдош)
теше I <i>ир.</i>	تیشه	тише
тике <i>ир.</i>	تيکه	тике
тил I <i>ир.</i>	دل	дел
тил азар <i>кырг.-ир.</i>	دلزار	дел-азар (дел — көңүл, азар — ыза)
тилле <i>ир.</i>	طلا	тала
тилсим <i>ар.</i>	طلمسم	телсем
тиш кал <i>кырг.-ир.</i>	تشی قال	гал
тобо <i>ар.</i>	توبه	тоубэ
тобокел <i>ар.</i>	توکل	тэвэккол
тобоп <i>ар.</i>	طواف	тэваф
тогоол <i>ар.</i>	تقابل	тэгабол
тозок <i>ир.</i>	دوزخ	дузэх
тозоку <i>ир.</i>	دوزخی	дузэхн
токонаалат <i>ар.</i>	تقی لغنت	тэги лэ'нэти
токсаба <i>ар.</i>	توقسابه	тогсабе
тоомат <i>ар.</i>	تهمت	тоһмэт
тооп <i>ар.</i>	طواف	тэваф
тоорат <i>ар.</i>	تورات	тоурат
тоосун, торсун <i>ир.</i>	توسن	тоусэн
тоос <i>ар.</i>	طواس	таоус
топон <i>ар.</i>	طوفان	туфан

топу <i>ир.</i>	دبه	дэббе
топук <i>ар.</i>	توفیق	тоуфиг
тоту <i>ир.</i>	طوطی	тути
төлө, дөлө <i>ир.</i>	تل	тэлл
төндүрүү <i>ир.</i>	تندرو	тэндуроу
тугуян <i>ар.</i>	طغیان	тогһан
тукаба <i>ир.</i>	دوخانه	духабе
тужум <i>ир.</i>	تخم	тохм
тумар <i>ар.</i>	طومار	тумар
тунуке <i>ир.</i>	تونیکا	тунике
туруп, турп <i>ир.</i>	ترب	тор (р)б
тут <i>ир.</i>		тут
туушар <i>ир.</i>	دچار	дочар
түпөйүл <i>ир.-ар.</i>	دوفعل	ду фе'л (ду — эки, фе'л — ой)
түрпү <i>ир.</i>	ترپی	торпи
тык <i>ир.</i>	تیغ	тығ
тээ <i>ар.</i>	ت، تا	тэ
У		
убаажы, убажы <i>ар.</i>	وجه	вэджһ
убада <i>ар.</i>	وعده	вэ'д
убажип <i>ар.</i>	وجب	вэджэб
убазир <i>ар.</i>	وزیر	вэзир
убайым <i>ар.</i>	وهم	вэһм
убак, убакыт <i>ар.</i>	وقت	вэғт
убал <i>ар.</i>	وبال	вэбал
убалий <i>ар.</i>	والی	вали
убара <i>ир.</i>	اواره	аварэ
угут <i>ир.</i>	وغوت	оғут
удайчы, үдөйчү <i>ир.</i>		һоудэдж

уждан <i>ар.</i>	وجدان	водждан
ужут <i>ар.</i>	وجود	воджуд
укук <i>ар.</i>	حقوق	хогуг
улама <i>ар.</i>	علماً	олэма
умаи эне <i>ар.-кырг.</i>	امى	омми
умач <i>ар.</i>	اماج	амадж
умаш, маш <i>ар.</i>	ماش	маш
упат <i>ар.</i>	وفات	вофат
ур <i>ар.</i>	حور	хур
урмат <i>ар.</i>	حرمت	хурмэт
уруксат <i>ар.</i>	رخصت	рухсэт
урум <i>ар.</i>	رومى، روم	рум
уруят <i>ар.</i>	خریت	хурийэт
уста <i>ар.</i>	استا	оста
устакана <i>ар.</i>	استاخانه	остахане (оста — чебер, хане — үй)
устара <i>ар.</i>	اوسترا	устрада
устат, устаз <i>ар.</i>	استاد	остад
устукан <i>ар.</i>	استخوان	остохан
устун, устум <i>ар.</i>	ستون	сотун
усул <i>ар.</i>	اصول	осул
усул жадит <i>ар.</i>	اصول جديد	осул джэид (осул — тартип, джэид — жа- ны)
усул кадим <i>ар.</i>	اصول قديم	осул гэдим (осул — тар- тип, гэдим — эски)
уч, уш <i>ар.</i>	هوش	хүш
уят-шам <i>кырг.-ар.</i>	ويات شرم	шэрм — уйат

Y

үдө <i>ар.</i>	ادا	ада
үдөт <i>ар.</i>	عدد	эдэд
үжөт <i>ар.</i>	حجت	ходжджэт

үжүрө <i>ар.</i>	حجره	һэджр
үзүр <i>ар.</i>	عذر	озр
үзүр-маазыр <i>ар.</i>	عذر معذور	озр-мә'зур (озр — өтүнүч, мә'зур — жүпө)
үзүр, үсүр <i>ар.</i>	حضور	һозур
үлпөт <i>ар.</i>	الفت	олфэт
үмөт, үммөт I <i>ар.</i>	امت	оммат
үмөт, үммөт II <i>ар.</i>	همت	һеммэт
үмүт <i>ар.</i>	اميد	умид
үмүткер <i>ар.-ар.</i>	اميدكار	умидкар (умид — дама, кар — иш)
үңкүр-наңкир <i>ар.</i>	منكر ناكِر	монкер накир
үпү <i>ар.</i>	عفو	эфв
үрөй I <i>ар.</i>	روي	руй
үрөй II <i>ар.</i>	روح	руһ
үрүм <i>ар.</i>	روم	рум
үсүр <i>ар.</i>	حضور	һозур
үт <i>ар.</i>	حوت	һут
үүл <i>ар.</i>	هو	һу
үшүр, ошур <i>ар.</i>	عش	әшир
	Φ	
фарыз <i>ар.</i>	فرض	фэрз
фе <i>ар.</i>	ف	фе
фитне <i>ар.</i>	فتنه	фетне
	Х	
хада <i>ар.</i>	خاده	һадлә
хазрет <i>ар.</i>	حضرت	һазрэт
хайнн <i>ар.</i>	خائن	хәэн
хайрият <i>ар.-ар.</i>	خيريات	хайрийат

хал *ар.*
халат *ар.-ор.*
халва *ар.*
хам да *ир.-кырг.*
хаммам *ир.*
хамма, хама *ир.*
хамма ликни *ир.*
хасаги *ир.*
хафиз *ар.*
хи *ар.*
хикая *ар.*
хишава *ир.*
хум *ир.*
хуннк *ир.*
хурият *ар.*
хуш *ир.*
хывзыр *ар.*

حال
خلعت
خلوا
همدا
حمام
هممه
همه ليكن
حاصلى
حافظ
خ
خكايه
خيش
خم
خنك
حرية
خوش
خنزير

4

чаар, чар *ир.*
чааракер *ир.*
чазры чыгуу *ир.-кырг.*
чабандес *ир.*
чабек *ир.*
чавадан *ир.*
чавли *ир.*
чадыра *ир.*
чажыра *ар.*
чайдеш, чайдоос *ир.*

چار
چار بيك كار
جو
چار انداز
چوبك
چمدان
چاولى
چادر
شجره
چاي جوش

һал
хэл'эт
хэлва
һәм
һәмам
һәмме
һәмма ликни
һас(с)кп
һафиз
хи
Һэкайә
хиш
хом
хоник
хоррийһәт
хуш
хэнзир

чайкана *ир.*
чалкор *кырг.-ир.*
чак I *ир.*
чак II *ир.*
чака *ир.*
чакалак *ир.*
чакан *ир.*
чалдыбар *ир.*
чалек *ир.*
чалыяр, чарыяр *ир.*
чамап *ир.*
чамадан *ир.*
чамбар *ир.*
чамгарак *ир.*
чанак *ир.*
чанар *ир.*
чанда *ир.*
чандан *ир.*
чандыр *ир.*
чаң *ир.*
чап I *ир.*
чап II *ир.*
чапакөй *ир.*
чапар *ир.*
чапезек *ир.*
чар, чахар *ир.*
чар *ир.*
чар көпөлөк *ир.-кырг.*
чар ирик *ир.-кырг.*
чара *ир.*

چاينغانه
چاينخور
چاق
چاق
چاقا
چقه لاق
چاققان
چهار ديوار
چاله
چهار ياد
چمن
چامه دان
چنبر
چنبرك
چناق
چننازا
چندى
چندان
چندر
چنگ
چپ
چاب
چابكى
چپير
چاپه زدك
چار چهار
چاره
چرخ
چار
چاره

чэйханэ
чэйхор (хор — ичүү)
чар
чар
чага
чэкэлак
чаған
чәһар дивар (чәһар — төрт, дивар — дубал)
чалэ
чәһар-һар (чәһар — төрт, һар — жолдош)
чэмән
джамэ-дан (джамэ — кп-им, дан — салгыч)
чәмбар
чәмбәрэк
чәнәг
ченар
чәнди
чәндан
чәндр
чәңг
чәп
чап
чабоки
чапар
чапэздәк
чар, чәһар
чарэ
чәрх — чырак
чар — төрт
чарэ

чарабжал <i>ир.</i>		чарэфзар
чарайна, чарана <i>ир.</i>	چاراينه	чарайнэ (чар — төрт, ай- нэ — айнек)
чарба <i>ир.</i>	چاروا، چهاريا	чарба (чар — төрт, па — бут)
чарбадар <i>ир.</i>	چاروادار	чэһарвадар (чар — төрт, па — бут, дар — луу)
чарбак <i>ир.</i>	چارباغ	чарбағ
чарбакер <i>ир.</i>	چارباكار	чэһрпакар (чэһр — төрт, па — аяк, кар — иш)
чарбы, чарви <i>ир.</i>	چاربي	чэрби
чардак <i>ир.</i>	چارطاق	чартағ (чар — төрт, тағ — учурма)
чардана <i>ир.</i>	چاردنه	чардэнэ
чардары <i>ир.</i>	چاردارو	чардару (чар — төрт, да- ру — пчиртки)
чарк, чарык <i>ир.</i>	چارخ	чэрх
чаркана <i>ир.</i>	چارخانه	чархане (чар — төрт, ха- не — үй)
чаркап <i>ир.</i>	چارخاب	чархаб
чаркар I <i>ир.</i>	چارخار	чархэр
чаркеш <i>ир.</i>	چاركش	челкэш
чаркпалек <i>ир.</i>	چارخ فلک	чэрх фалек
чарпая <i>ир.</i>	چارپايه	чэһарпайе
чартапа <i>ир.-ар.</i>	چارطرف	чэртэрэф (чэр — төрт, тэ- раф — жак)
чарчы <i>ир.</i>	چارچي	чэрчи
чарык I <i>ир.</i>	چاروخ	чароғ
чарык II <i>ир.</i>	چارخ	чэрх
чарым <i>ир.</i>	چارم	чэрм
чатыр <i>ир.</i>	چارتر	чатр
чатыраш <i>ир.</i>	شارترنج	шатрэндж
чачван <i>ир.</i>	چارچشم بند، چاچوان	чэшим бэнд
чачтараш <i>кырг.-ир.</i>	سارتراش	сэртэраш (сэр — баш, тэ- раш — кыруу)
челрек <i>ир.</i>	چارريك	чэһарйек (чэһар — төрт, йэк — бир)
че <i>ир.</i>	چە	чим
чекез <i>ир.</i>	چكس	чэкис

чекенде <i>ир.</i>	چكندە	чэкенде
чекене <i>ир.</i>	چكنه	чэкене
чекер <i>ир.</i>	چاكر	чакыр
чеки <i>ир.</i>	چكگي	чэкеги
чексе I <i>ир.</i>	چكسه	чэксе
чексе II <i>ир.</i>	چكس	чэкс
чекчек <i>ир.</i>	چكچك	чэкчэк
челпек <i>ир.</i>	چلپك	чэлпэк
челгел <i>ир.</i>	چنگال	чэнгал
чепкен <i>ир.</i>	چپكن	чэпкэн
четен <i>ир.</i>	چتن	чэтэн
чеч <i>ир.</i>	چاش	чаш
чечке, чечкедей <i>ир.</i>	چك	чэк
чечкор <i>ир.</i>	چاشخور	чашкор
чигит <i>ир.</i>	چيگت	чигит
чийне <i>ир.</i>	چنه	чэне
чике <i>ир.</i>	چكه	чэкке
чилбарча <i>ир.</i>	چهل پارچه	чэһллпарчэ (чэһл — кырк, парчэ — бөлүк)
чилде <i>ир.</i>	چله	чел(л)е
чилдешир <i>ир.</i>	چله شير	чел(л)ешир
чилдирма, чилмерден <i>ир.</i>	چلديرمه	чилдирме
чилистен <i>ир.</i>	چلستون	челсотун
чилтен <i>ир.</i>	چلتن	челтэн (чел — кырк, тэн — депе)
чимели <i>ир.</i>	چماله	чомале
чипта <i>ир.</i>		чапитэ
чприк <i>ир.</i>	چرك	черк
чиркин <i>ир.</i>	چركن	черкин
чирте <i>ир.</i>	چلپك	чэтайн
чирче <i>ир.</i>	چارچي	чэрчи
чобдор <i>ар.-ир.</i>	چوبه دار	чубедор

чогоол <i>ир.</i>	چوغل	чогол
чокмор <i>ир.</i>	شمشير	шэмшир
чом <i>ир.</i>	چول	чоул
чомочо <i>ир.</i>	چماچم	чэмачэм
чоор <i>ир.</i>	چگر	чогор
чоро <i>ир.</i>	چهره	чэһрэ
чотур, чотала <i>ир.</i>	چوته، چوتل	чоте, чотл
чөбө <i>ир.</i>	جوى	джуй
чөжө <i>ир.</i>	جوجه	джоджэ
чөмүч <i>ир.</i>	چومچه	чомче
чөөлү <i>ир.</i>	چاولى	чавли
чөпкат <i>ир.-ар.</i>	چوبخط	чубхэт (т) [чуб — жыгач, хэт (т) — жазуу]
чупки <i>ир.</i>	چونكه	чунке
чүйлүү <i>ир.</i>	چولو	чуле
чүкүрү <i>ир.</i>	چهره‌اي	чэһрэи
чүчпара <i>ир.</i>	چوشبیره	джүшбэрэ
чыгдан <i>ир.-кырг.</i>	چيغدان	чигдан (чиг — чий, дан — койгуч)
чыг <i>ир.</i>	چکه	чекке
чылым <i>ир.</i>	چلم	челем
чылдырман <i>ир.</i>	چيلدیرمه	чылдырме
чын I <i>ир.</i>	چين	чин
чынмачын <i>ир.</i>	چين ما چين	чин-ма-чин
чыпар <i>ир.</i>	چنار	ченар
чынарзар <i>ир.</i>	چنارزار	ченарзар (ченар — чынар, зар — өсүүчү)
чынжыр <i>ир.</i>	ذنجير	зэнджир
чыны <i>ир.</i>	چينى	чини
чырагдан <i>ир.</i>	چراغدان	черагдан (чераг — шам, дан — койгуч)
чырак <i>ир.</i>	چراغ	чераг
чыракпая <i>ир.</i>	چراغ پايه	черагпайе (чераг — шам, пайе — бут)

чыраш <i>ир.</i>	چيراش	чирнш
чырт, чырым <i>ир.</i>	چرت	чэрт
чырыш, чырыч <i>ир.</i>	چيرش	чиреш
чыт <i>ир.</i>	چت	чит
чыт курсак <i>ир.-кырг.</i>	چت قورساق	чит курсак
Ш		
шаа <i>ир.</i>	شاد	шаһ
шаа арык <i>ар.-кырг.</i>		ша' + арык
шаабаз <i>ир.</i>	شاه‌باز	шаһбаз (шаһ — улук, баз — ылаачын)
шаадат <i>ар.</i>	شهادت	шәһәдәт
шаадат наама <i>ар.-ир.</i>	شهادت نامه	шәһәдәт-наме
шаазада <i>ир.</i>	شاهزاده	шаһзаде (шаһ — улук, заде — бала)
шаани <i>ар.</i>	شان	ша'н
шаан-шөкөт <i>ар.</i>	شان شكوت	ша'н-шкөт (ша'н — көрк, шкөт — даназа)
шаар <i>ир.</i>	شهر	шәһәр
шаа супа <i>ир.</i>	شاه‌صيفه	шаһсуфэ (шаһ — чон, суфэ — текче)
шаа тыт <i>ир.</i>	شاه توت	шаһтут
шабдаалы <i>ир.</i>	شفتالو	шәфталу
шавоп <i>ир.</i>	شباب	шаб аб (шаб — түн, аб — суу)
шагдам <i>ир.</i>	شادان	шадан
шайкеш <i>ир.</i>	شايكش	шайкөш
шаймерден <i>ир.</i>	شاهي مردان	шаһимәрдан (шаһ — падыша, мәрдан — баатыр)
шайтан <i>ар.</i>	شيطان	шайтан
шайтан чырак <i>ар.-ир.</i>	شيطان چراغ	шайтан-чераг
шайы <i>ир.</i>	شاهي	шаһи
шайы-шалпар <i>ир.</i>	شاهي شالپن	шаһи шалпәр (шаһи — жибек, шал — жоолук, пәр — канат)
шайык <i>ар.</i>	شينخ	шейх

шайхул ислам <i>ар.</i>	شايخ الاسلام	шейх ислам (шейх — ка- рыя, ислам — дин)
шайын <i>ир.</i>	شاهين	шаһинн
шайыр <i>ар.</i>	شاعر	шээр
шак <i>ир.</i>	شاخ	шах
шакаба <i>ир.</i>	شكوه	шэкве
шакап <i>ир.</i>	شاخابه	шах-абе (шах — бутак, абе — суу)
шакар <i>ир.</i>	شكار	шэхар
шакесе <i>ир.</i>	شاه كاسه	шаһ касе (шаһ — чоң, ка- се — чыны)
шакирт <i>ир.</i>	شاكرد	шагерд
шакшак <i>ир.</i>	شاخه شاخه	шахе-шахе
шакый <i>ир.</i>	شقي	шэгг
шал I <i>ир.</i>	شل	шэл
шал II <i>ир.</i>	شال	шал
шалдаакы <i>ир.</i>	شالخته	шэлэхте
шалдаң <i>ир.</i>	شالدين	шэлиндэн
шалпар <i>ир.</i>	شالپر	шал-пэр (шал — жоолук, пэр — канат)
шалы <i>ир.</i>	شالي	шали
шаликер <i>ир.</i>	شاليكار	шалнкар (шалн — күрүч, кар — иштөөчү)
шалипая <i>ир.</i>	شالي يابه	шали паёе
шам I <i>ар.</i>	شرم	шэрм
шам II <i>ар.</i>	شمع	шэм
шам III <i>ар.</i>	شام	шам
шамал <i>ар.</i>	شمال	шемал
шамана <i>ар.</i>	شماله	шэмале
шамдан <i>ар.-ир.</i>	شامدان	шамдан (шамп — чырак, дан — койгуч)
шамшар <i>ир.</i>	شمشير	шэмшир
шамшир <i>ар.</i>	شمس	шэмс
шана <i>ир.</i>	شانه	шане
шаң мата <i>ир.</i>	شنگ متاع	шэнг мэта (шэнг — кооз, мэта — кездеме)
шап <i>ир.</i>	شاب	шаб

шапаат <i>ар.</i>	شفااعت	шафаат
шапкер тартып <i>ир.-кырг.</i>	شپكار	шэбкар (шэб — түн, кар— иш)
шарап I <i>ар.</i>	شراب	шэраб
шарап II <i>ар.</i>	شرف	шэрэф
шарапат <i>ар.</i>	شرافت	шэрэфат
шардана <i>ир.</i>		чардане (чар — ачык, да- не — белгилүү)
шарим <i>ар.</i>	شرم	шэрм
шарип, шарп <i>ар.</i>	شريف	шэриф
шарият <i>ар.</i>	شريعته	шэрият
шарк, шаркы <i>ар.</i>	شرقى	шэрғи
шаркет <i>ар.</i>	شركت	шаркет
шарпа <i>ир.</i>	شربه	шэрпе
шарт <i>ир.</i>	شرط	шэрт
шарт наама <i>ар.-ир.</i>	شرط نامه	шэртнаме (шэрт — кели- шим, наме — кат)
шаршемби <i>ир.-евр.</i>	چهارشنبه	чэһар шэмбе (чэһар — тэрт, шэмбе — дем алыш)
шарык, шарк <i>ир.</i>	شرق	шэрғ
шарым <i>ар.</i>	شريعته	шэрият
шарыят <i>ар.</i>	شريعان	шар'ийат
шат <i>ир.</i>	شاد	шад
шатман <i>ир.</i>	شادمان	шадман
шахин шах <i>ир.</i>	شاهنشاه	шаһин-шаһ
шахмат <i>ир.-ар.</i>	شاه مات	шаһ-мат (шаһ — падыша, мат — мүрт кетти)
шахси <i>ир.</i>	شخصى	шэхси
шашке <i>ир.</i>	چاشتگاه	чаштгаһ (чашт — эрте, гаһ — убак)
шейнт <i>ар.</i>	شهيد	шэһид
шейшемби <i>ир.</i>	سه شنبه	сэшэмбэ (сэ — үч, шэм- бе — дем алыш)
шейшен I <i>ир.</i>	چايش	дэжай шэб (дэжай — орун, шэб — түн)
шейшен <i>ир.</i>	پيش آب	пишэб (пиш — алды, аб— суу)
шек II <i>ир.</i>	شك	шэкк

шекер <i>ар.</i>	شكر	шәкәр
шекерап <i>ар.-ир.</i>	شكراب	шәкәраб (шәкәр — кант, аб — суу)
шекилдүү <i>ар.-кырг.</i>	شكلدوو	шәкл (шәкл — сыяк + луу)
шекип <i>ир.</i>	شاگرد	шагирд
шер <i>ир.</i>	شير	шир
шербет <i>ир.</i>	شربت	шәрбәт
шерик <i>ар.</i>	شريك	шәрнк
шерменде <i>ир.</i>	شرمنده	шәрмәнде
шерт <i>ар.</i>	شرط	шәрт
шилте <i>ир.</i>	شلتە	шилте
шимал <i>ар.</i>	شمال	шимал
шингил <i>ир.</i>	شنگل	шингил
ширгүрүч <i>ир.</i>	شيرگرونج	шир берендж (шир — сүт, берендж — күрүч)
шире <i>ир.</i>	شيره	шире
ширин <i>ир.</i>	شيرين	ширин
ширинкама, шинькана шыраңкана <i>ир.</i>		ширинкаме (ширин — тат- туу, каме — тилек)
ширин палек <i>ир.</i>	شيرين پالاک	ширинпелак (ширин — таттуу, палек — коон)
шиш кебек <i>кырг.-ир.</i>	شيشکا باب	шиш кабаб
шише <i>ир.</i>	شيشه	шише
шишек <i>ир.</i>	شيشك	шишәк
шок <i>ир.</i>	شوخ	шух
шоок <i>ар.</i>	ذوق	зәвур
шоокет <i>ар.</i>	شوکت	шоукәт
шоола <i>ар.</i>	شغله	шә'ле
шоорат <i>ар.</i>	شهرت	шоһрәт
шоошак <i>ир.</i>	شاخ شاخ	шах-шах
шор бакта <i>ир.</i>	شور پخته	шор пәхтә (шор — туз, пәхтә — кайнатуу)
шорек <i>ир.</i>	شوراک	шорек
шоркелдей <i>ир.</i>	شور کله	шор калле (шор — туз, калле — баш)
шум <i>ир.</i>	شوم	шум

шунан <i>ир.</i>	شونونده	шенәвәнде
шура <i>ир.</i>	شورا	шора
шуудур <i>ир.</i>	شوتور	шотор
шүкүр, шүгүр <i>ар.</i>	شوکور	шоқор
шүдүгөр, шүдгөр <i>ир.</i>	شودگار	шаудегар
шыба <i>ар.</i>	شبهه	шәбһе
шыгыр <i>ар.</i>	شغیر	шә'р
шым, шима <i>ир.</i>	شیم	шым, шима
шын <i>ар.</i>	شین (ش)	шини
шып <i>ир.</i>	شپ	шәб
шыпаа <i>ар.</i>	شفا	шефа
шыралжын <i>ир.</i>	شیرالجن	ширалджен
шырбаз <i>ир.</i>	شیربازا	ширбаз
шырман <i>ир.</i>	شیرنان	шир-нан

Ы

ыба <i>ар.</i>	حب	хебб
ыдык <i>ар.</i>	ادعا	эддәа
ыза <i>ар.</i>		эзар
ызакор <i>ар.-ир.</i>		эзархар (эзар — капа, хар — чыл)
ызат, ызаат <i>ар.</i>	عزت	эззәт
ызгы <i>ар.</i>	ظ	изги
ыйбаа <i>ар.</i>	حیا	һәйа
ыйбадат <i>ар.</i>	عبادت	эбадәт
ыйбадаткана <i>ар.-ир.</i>	عبادت خانه	эбадәтхане (эбадәт — жа- лынуу, хане — үй)
ыйбарат <i>ар.</i>	عبرت	эбрәт
ыймам <i>ар.</i>	امام	эмам
ыйман, ыман <i>ар.</i>	ایمان	иман
ыкарат <i>ар.</i>	حقارت	һәғарәт
ыклас, ыкылас <i>ар.</i>	اخلاس	эхлас

ыкласман <i>ар.-ип.</i>	اخلاصمنند	эхласмэнд (эхлас — кунт, мэнд — адам)
ыкраж <i>ар.</i>	اخراج	эхралж
ыкпар <i>ар.</i>	اقرار	эграр
ыксан <i>ар.</i>	احسان	эһсан
ыктыбар <i>ар.</i>	اعتبار	э'тэбар
ыктымал <i>ар.</i>	احتمال	эһтэмал
ыктыяр <i>ар.</i>	اختيار	эхтийар
ыкыбал <i>ар.</i>	اقبال	эғбал
ылаажы <i>ар.</i>	علاج	эладж
ылаазым <i>ар.</i>	لوزوم	лозум
ылаббай <i>ар.</i>	لبي	ләббәй
ылай <i>ип.</i>	لاى	лай
ылайык <i>ар.</i>	لايقى	лайығ
ылайым <i>ар.</i>	اللهم	аллаһом
ылакап <i>ар.</i>	لقب	ләғәб
ылам, лам <i>ар.</i>	(م)لام	лам
ылаң <i>ип.</i>	لنگ	ләнғ
ылға <i>ар.</i>	الغأ	элға
ылдам, жылдам <i>ип.</i>	جلدى	джәлди
ылтымас <i>ар.</i>	التماس	элтәмас
ым I <i>ип.</i>	نم	нәм
ым II <i>ар.</i>	ايما	има
ымжан, нымжан <i>ип.</i>	نيمجان	нимджан (ним — жарты, джан — тын)
ымла, ымыла <i>ар.</i>	املا	әмла
ымтыкан <i>ар.</i>	امتحان	эмитәнән
ымын <i>ар.</i>	ايمان	эман
ына, ыная <i>ип.</i>	نان	нан
ынды <i>ар.</i>	هندي	һинди
ынкылап <i>ар.</i>	انقلاب	эвғәлаб
ынсап <i>ар.</i>	انصاف	әнсаф

ынтызар <i>ар.</i>	انتظار	энтэзар
ынтымак <i>ар.</i>	اتفاق	эттәфағ
ыптар <i>ар.</i>	افطار	эфтар
ыпылас <i>ар.</i>	افلاس	эфлас
ыраба <i>ип.</i>	رتب	рувах
ыраат <i>ар.</i>	راحت	ротәб
ыраат, ыракат <i>ар.</i>	ربط	раһәт
ырабат	رعايه	рабат
ырай I <i>ар.</i>	روى	раһа
ырай II <i>ип.</i>	رحم	руй
ырайым, рақым <i>ар.</i>	راخت	рәхим
ыракат, ракат <i>ар.</i>	رحمت	рахат
ыракмат, ракмат <i>ар.</i>	رحمتى	рәһмәт
ыракмат, ыракматты-лык <i>ар.</i>	رمل	рәһмәти
ырам, рам <i>ар.</i>	رمضان	рәмл
ырамазан <i>ар.</i>	رند	рәмәзан
ыранда, иренде, ранда <i>ип.</i>	رنج	рәнде
ыранжы <i>ип.</i>	رنك	рәндж
ыраң, ирен, раң <i>ип.</i>	راست	рәнғ
ырас, рас <i>ип.</i>	رسمى	раст
ырасым <i>ар.</i>	رسوا	расм, расми
ыраспа <i>ип.</i>	روى	росва
ыроо <i>ип.</i>	رساله	руй
ыrsaалы <i>ар.</i>	ارشاد	ресале
ыршат <i>ар.</i>	رزق	эршад
ырыс, ырыскы <i>ар.</i>	اسلام	резғ
ыслам <i>ар.</i>	اسملاق	ислам
ысмалак <i>ип.</i>	اثبات	исмалах
ыспат <i>ар.</i>	استغفار	эсбат
ыстыкпар <i>ар.</i>		эстәғфар

ысым <i>ар.</i>	اسم	эсм
ысырап <i>ар.</i>	اسراف	эсраф
ыткы <i>ар.</i>	ع	ыткы
ышкы <i>ар.</i>	عشق	эшр
ышкыбоз <i>ир.</i>	عشق باز	эшр-баз (эшр — жөндөм, баз — чы)
ышкыдар <i>ир.</i>	عشق دار	эшрдар (эшр — жөндөм, сүйүү, дар — луу)
ышкызар <i>ир.</i>	عشق زار	эшрзар (эшр — сүйүү, зар — бар)

Э

эбак <i>кырг.-ар.</i>	وقت	вафт
эгер <i>ир.</i>	اگر	эгәр
эгерде <i>ир.-кырг.</i>	اگر دا	эгәр + да
эгерим <i>ир.-кырг.</i>	اگر	эгәр + им
эже <i>ар.</i>	هجا	hedжа
эжеле <i>ар.-кырг.</i>	هجالا	hedжала (hedжа — муун + -ла)
эзел, азел <i>ар.</i>	ازال	азел
экмет, икмет <i>ар.</i>	حکمت	hekмет
элан, иглан <i>ар.</i>	اعلان	э'лан
элдияр-алдаяр <i>ар.-ир.</i>	الله يار	аллаһ йар (аллаһ — те-нир, йар — жолдош)
элек <i>ир.</i>	الك	эләк
элечек <i>ир.</i>	لچك	ләчәк
эпадам <i>ир.</i>	نپادا	нәбада
эреже, эрезе <i>ир.</i>	رچه	рәдже
эрме чөл <i>ир.-кырг.</i>	گرما	гәрм
эсе <i>ар.</i>	حصه	hәссә
эсеп <i>ар.</i>	حساب	hәсаб
эсепкор <i>ар.-ир.</i>	حساب خور	hәсабхор (hәсаб — сан, хор — чыл)
эсеп-кысап <i>ар.</i>	حساب كساپ	hәсаб — hәсаб
эсил, асыл <i>ар.</i>	اصل	әсил

эс-уч *кырг.-ир.*
этибар *ар.*
этмал *ар.*
этият *ар.*
эч *ир.*
эшен *ир.*

هوش
اعتبار
احتمال
احتياط
هچ
ايشان

huш
э'тэбар
энтэмал
эһтейат
һич
ишан — тиги, тигилер, тиги киши

Я

я пирим *ир.*
ягнн *ар.*
яки *ир.*
яхна *ир.*

يايرم
يعنى
يكي
يخنه

йапирим (йа — ой, пир — колдоочу)
йә'ни
йәки
йәхни

АРАБ АЛФАВИТИ

Жеке түрү	Сөз сүрөтүндө	Сөз башында	Сөз ичкында	Транскрипциясы	Окулушу
ا	ا	ا	ا	а	алиф
ب	ب	ب	ب	б	бэ
پ	پ	پ	پ	п	пэ
ت	ت	ت	ت	т	тэ
ث	ث	ث	ث	с	сэ
ج	ج	ج	ج	ж	жим
چ	چ	چ	چ	ч	чын
ح	ح	ح	ح	х	хэ
خ	خ	خ	خ	х	хи
د	د	د	د	д	дал
ذ	ذ	ذ	ذ	з	зал
ر	ر	ر	ر	р	рэ
ز	ز	ز	ز	з	зэ
س	س	س	س	с	син
ش	ش	ش	ش	ш	шин
ص	ص	ص	ص	с	сад
ض	ض	ض	ض	з	зад
ط	ط	ط	ط	т	ыткы
ظ	ظ	ظ	ظ	з	ызгы
ع	ع	ع	ع	г	айин
غ	غ	غ	غ	г	гайин
ف	ف	ف	ف	ф	фе
ك	ك	ك	ك	к	каф
ق	ق	ق	ق	к	кеф
گ	گ	گ	گ	г	геф
ن	ن	ن	ن	ң	эң
ل	ل	ل	ل	л	лам
م	م	م	م	м	мим
ن	ن	ن	ن	н	нун
و	و	و	و	в	воу
ه	ه	ه	ه	х	хе
ي	ي	ي	ي	я	йа

МАЗМУНУ

Сөз башы	5
Кыргыз алфавити	9
Шарттуу кыскартуулардын тизмеси	10
А	11
Б	51
В	77
Г	80
Д	85
Ж	101
З	113
И	121
К	123
Л	178
М	181
Н	205
О	213
Ө	218
П	219
Р	230
С	233
Т	251
У	266
Ү	269
Ф	271
Х	272
Ч	274
Ш	284
Ы	292
Э	298
Я	301
Чыгармаларынан мисалдар алынган авторлордун тизмеси	302
Сөздүктө шилтеме берилген (мисал алынган) чыгармалардын	304
жыйнактардын, китептердин тизмеси	307
Тиркеме	

Карасаев Хусайн Карасаевич

Словарь заимствований
5100 слов

(на киргизском языке)

Главная редакция КСЭ

Редактору *С. Толъегонова*

Мукабасын көркөмдөгөн художник *И. А. Ефимова*

Тех. редактору *Ж. Жолдошева*

Корректорлор: *С. Қалжаматов, К. Кушитова, Б. Кыдырбаева*

ИБ № 17

Терүүгө 1986-ж. 9-декабрда берилди. Басууга 1986-ж. 31-июлда код коюлду. Д—01193. Форматы 84×108¹/₁₆. Кагазы басмаканалык-кител-журналдар үчүн. Адабият арби менен терилип, чыгыкы басма менен басылды. Көлөмү 13,25 яктта, 22,26 шарттуу, 28,78 эсеп басма табак. Нускасы 10000. № 318 заказ. Баасы 1 с. 40 т.

Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы.
720000, Фрунзе ш., Дзержинский проспекти, 56-үй.

Кыргыз ССР басма, полиграфия жана китеп соода иштери боюнча мамлекеттик комитетине караштуу Кыргыз ССРинин 50 жылдыгы атындагы Кыргызполиграфкомбинаты.
420461, ГСП, Фрунзе ш., Жигули көчөсү, 102-үй.